

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

ГУМАНИТАРДЫК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК
ИЛИМДЕР БӨЛҮМҮ

Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ
ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ

Окурмандын китеп текчесине

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

17-том

Түзгөндөр: *Элмира Сардарбекова*
Айгүл Мусаева

БИШКЕК
«ПРИНТ-ЭКСПРЕСС» – 2016

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5
Н 31

Кыргыз Республикасында 2014–2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программысы боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы (2014-ж. 2-июнь, № 119) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун (2015-ж. 6-апрель, № 151-б.) негизинде жарык көрдү.
Басмага Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун Окумуштуулар Кеңеши тарабынан сунуш кылышында.

Чыгышына жооптуу:

A. Акматалиев

Рецензент:

Филология илимдеринин доктору А. Кадырманбетова

Редколлегия:

Акматалиев А.А.	Мусаев С.Ж.
Байгазиев С.О.	Садыков Т.
Жайнакова А.Ж.	Токтоналиев К.Т.
Маразыков Т.	Эркебаев А.Э.

Н 31 Насирдин Байтемиров. «Окурмандын китең текчеси» сериясы: 17-том. / Түз. Э.Сардарбекова, А.Мусаева. – Б.: «Принт-экспресс», 2016. – 642 б.

ISBN 978-9967-12-576-6

Бул китеңке Насирдин Байтемировдун тандалган ырлары, поэмалары жана «Тарых эстелиги» романы кирди.
Китең жалпы окурмандарга арналат.

Н 4702300200-16

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5

ISBN 978-9967-12-576-6

© КР УИА, 2016
© «Принт-экспресс», 2016



НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ (1916–1996)

Кыргыз Республикасынын Эл жазуучусу, акын, драматург, «Кыргыз искусствосуна эмгек сицирген ишмер» Насирдин Байтемиров Чүй районунун Кегети айылында 1916-жылы туулган. Жазуучунун чыгармачылык жолу 1934-жылы «Ленинчил жаш» гезитине «Жаш тилек» аттуу алгачкы ыры жарыялануу менен башталат. 1937–1939-жылдары аскер кызматын өтөп келген соң энеси-нин, айрыкча агасы Касымдын айткан жомокторунун негизинде жазылган «Жомоктор» деген китеbi жарык көрөт. Белгилүү прозаик Насирдин Байтемировдун апасы жомокчу, кошокчу болгондуктан, энеси Аруукенин кошоктору, Жаманкул, Калмырза жана Осмонкул сындуу атактуу ырчылардан уккан ырларынын арасында чоңойгон.

Ишмердик жана чыгармачылыгы согуш жылдарына туш келип ал айылда бухгалтер, зоотехник, мугалим болуу менен комсомолдук иштерди да аткарган.

1945-жылы Фрунзеге келип, «Кызыл Кыргызстан» гезитине кызматка орношот. Ушундан тарта чоң чыгарма жазууга камынып натыйжада «Азамат» аттуу повестин жарыкка чыгарат. Мында автор согуш учурундагы елкөнү коргоо учүн бүткүл күчүн жумшаган кыргыз учкучу Азаматтын образын түзүүгө аракеттенген. Согуштан кийинки жылдары 1947–1950-жж. жана 1955–1967-жж. Кыргызстан Жазуучулар союзунун адабий консуль-

танты, 1967–1978-жж. «Кыргызстан маданияты» жума-лыгына атайын кабарчы болуп иштеген.

Н.Байтемиров жетишерлик турмуштук, жазуучулук тажрыйба топтогон кезде да адабий билимин терен-детүүнү эңсеп, Москвадагы М.Горький атындагы адабият институтуна кирип, аны 1955-жылы бүтүргөн. Жазуучунун «Акыркы ок» романы да ушул жылды жарык көргөн. Ал эми 1966-жылы жарык көргөн «Тарых эстелиги» романы сүрөткерге реалисттик проза жазуунун чыгаан өкүлдөрүнүн бири, тарыхый роман жаратуунун чыныгы чебери катары таанытып, атак-даңк алыш келген. «Махабатым канатым» аттуу ырлар жыйнагы 1984-жылы Кыргыз мамлекеттик Токтогул атындагы сыйлыкка татыктуу болгон.

Жазуучуну акын катары тааныткан поэзиялык жанрдагы «Жүрөк күүсү» (1955), «Сүйгөнүм» (1957), «Канаттуу күндөр» (1964), «Эриген таш» (1969), «Махабат дастаны» (1975), «Махабат жазы» (1979) жана башка көптөгөн ырлар жыйнектары жарык көргөн. Акын көптөгөн поэмалар, ырлар менен катар «Күйөө», «Айып кимде», «Уркуя» пъесаларынын, «Аста секин колукту» музыкалык комедиясынын либреттосун жазған. «Отко таазим» көркөм фильмин түзүүчүлөрдүн бири.

Эң негизгиси Н.Байтемировдун калеминен «Жаш жүрөктөр» (1957), «Жылдызкан» (1959), «Сонундар дүйнөсү» (1967), «Турмуш элеги» (1972), «Санта» (1970), сыяктуу көркөм дөөлөттөр жаралып, кыргыз адабиятында роман жанрынын бексөсүн толтурууга зор үлүшүн кошкон.

«Кызыл Туу», «Ардак белгиси», «Эл достугу» ордендери жана медалдарынын ээси Насирдин Байтемиров 1996-жылы дүйнөдөн кайткан.



ЫРЛАР



ТӨРТ САПТАР

БИЛБЕЙМИН

Азыр жок мен төрөлгөн үйдүн дайны,
Билбеймин кайда чирип, кайда калды.
Үй түгүл ошол эски заманды да,
Бир кезде «өзү берген Кудай» алды.

ЭГЕР, КОКУС

Эгер, кокус, мага таалай бөлдүрсө,
Болбос эле, эч адамга тардыгым.
Үрдан башка кереги жок дээр элем,
Жаллпы журтка бөлүп берип бардыгын.

ТИЛЕК

Алданайын, алдабайын бирөөнү,
Жаңылайын, жаңылтпайын бирөөнү,
Үзә кылып таарынтайын бирөөнү,
Ак жолунан айныттайын бирөөнү.

ЧЕКИТ БОЛБОЙТ

Өмүрүмө чекит болбойт, бүтпөймүн,
Өзүм эмес, эл дегенде түтпөймүн,

Мен жөнүндө оюн ала чалбаган,
Элден башка тууган деле күтпөймүн.

МЕН БИЛЕМИН

Мен билемин тойбос, ач көз бардыгын,
Мен билемин пейли алардын тардыгын,
Чачкым келет андайлардын көзүнө,
Жер шаарында топурактын бардыгын.

ӨЗҮҢ АЙТПА

Акынмын деп өзүң айтпа, эл айтсын,
Акылмын деп өзүң айтпа, эл айтсын.
Бүт дүйнөнүн ыр аталган дайрасы
Сен тараапка ашып-ташып келатсын...

АКЫЛ АЙТАТ

Акыл айтат жакшы дагы, жаман да,
Акыл айтат айбан дагы, адам да,
Өз акылы өз башынан ашпаган
Кээ бир неме акыл айтса жаман да.

КАПА БОЛБО

Капа болбо сугум арта карасам,
Өмүр бою айныбастан талашам.
Махабаттын тикен баскан жолунда
Мен ташыркап жылаңаяк баратам.

ОЙ ТӨРӨЛДҮ

Ой төрөлдү. Таңга айланып келатты,
Кең дүйнөгө жылмаюуну таратты.
Билгىң келсе... ойлорумдун бардыгын,
Эне мәэрим таң чолпону жаратты.

КҮЧҮ ЧЫГАТ ЖИНИНЕ

Каршы-терши жылан сойлоп дилине,
Камчыланып минип жүргөн «жинине»,
Урушчаактын, оройлордун көбүнчө
Уу, чuu бүрккөн күчү чыгат тилине.

АЗИЯМ МЕНИН

Азиям менин аш бөксөрбөс казаным,
Байлыгым менин, бакыт-таалай базарым.
Азиям менин күрөшүм, улуу үмүтүм,
Азиям менин чыккан Күнүм, батаарым.

БИЗ АДАМДАР

Биз адамдар өңгүл-дөңгүл жолдобуз,
Бирде тентек, бирде жопжоош «молдобуз».
Кантсе дагы бир күн чалып жыгуучу
Кутула алгыс ажал деген тордобуз.

КҮН ТИЙБЕЙ ТУРАТ

Күн тийбей турат көңүлүм башка болуп,
Башына булут чалынган аска болуп.

Тандалган чыгармалар

Көп өмүрүм кыркылып кетmek болду
Көзүңүздү көрө албай ачка болуп.

САА КАЛГАНДА

Дидар сенде бар экен, тартып турган,
Көргөн сайын «көргүн» деп айтып турган.
Саа калганды өзүм бир чөп май белем,
Сууга сиңбей үстүндө калкып турган.

ЖАНМАГЫ КҮЙЫН

Караарган көңүл жанмагы күйын,
Кандагы сүйүү чанмагы күйын.
Каранган кишиң карабай кетсе,
Каптаган кайты салмагы күйын.

СУЛУУДАН АШКАН АРТИСТ КӨРӨ ЭЛЕКМИН

Пайгамбар, байды дагы арбап алган,
Жалынтып, жалдыратып айдап алган,
Сулуудан ашкан артист көрө элекмин
Кирпиктин ирмемине байлап алган.

БОЛБОЙТ ТУРА

Акчаны жаман көргөн болбойт тура.
Акчанын көз баштыгы толбойт тура.
Мансабын байлыгына жамагандар,
Байкуштун байкуштугун кордойт тура.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

АМАН БОЛСУН

Эр баркын актамакпы. жаман тууган,
Ал өзү көзге түшкөн арпа қылкан.
Жаманын, жакшысын да асыраган,
Деги ошо аман болсун жакшы тууган.

УБАЛ

Түшүнбөскө айтылган сөзгө убал,
Сүйбөгөнгө кадалган көзгө убал.
Тецин таппай саргарып жашы өтүп,
Солуп турган супсулуу кызга убал.

ЧЫНЫН АЙТСАК

Чынын айтсак, дүйнө ээси адам ээ?
Ойлондургуч күчү, мээси адам ээ?
Биз «ээ» деген адамдардын кай бири
Үплас ишке катылганы жаман ээ?

СЫЙ ДАГЫ

Адамдар сый аркылуу жанашат ээ?
Сый дагы жарапканга жарапшат ээ?
Сыйлоого татыбаган кем жамандар
Үркырап ит мышыкча тарашат ээ?

МЕЗГИЛДИН

Мезгилдин тамыр кагуун биле албадым,
Бирөөлөр айткан сөзгө тил албадым.

Мартабам өсүшүнө далбас уруп
Жагынып ич-коюнга кире албадым.

ЭХ ТАГДЫР

Эх тагдыр, бирде бердин, бирде бербей,
Эх үмүт, бирде келдин, бирде келбей.
Тагдырдын, үмүттүн да кызыгы ошол,
Бет алды баш аламан төгө бербей.

УЛУУ АДАМ

Чыгыш, Батыш улууларды төрөптүр.
Өлбөс кылып атак-даңкка бөлөптүр.
Атак даңкка бөлөй турган себеби
Улуу адам эл-журтуна жөлөктүр.

БУГУМ ЧЫГАТ

Ичимден бугум чыгат ырдап алсам,
Жалбырттап өрттөй болуп ырбап алсам.
Тилем: кыргыз деген бир ууч элдин
Тоосундай, ыры болуп туруп калсам.

КҮЙМӨК БЕЛЕ

Аккан суу баар жерин билмек беле,
Ным чалган күкүрт чакса күймөк беле
Сүйүсүз туулган жүрөк сүймөк беле,
Кара өзөк бирөө учун күймөк беле.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

ТУУЛГАН КҮНҮМ

Туулган күнүм билбейм кайда калганын,
Ал да билбейт, мен да билбейм чынында.
Туулган күнүм деген улуу керемет,
Жаңы жазган жакшынакай ырымда.

КЫЗДАР КӨП ЭЭ

Кыздар көп ээ, жайма көкүл, кумар көз,
Кыздар көп ээ, толуп турган акыл-эс.
Бирок дагы салыштырсак Лирага
Жетет деген, татыйт деген бекер сез.

КЕЛГЕН САЙЫН

Келген сайын ай айланып жаңырып,
Ар нерсе ойлоп түтәй түшөт каңырык.
Жатканыңды әстебөөгө болобу,
Жашаар жолун, басаар жолун тарылып.

КӨПКӨНҮМ ЖОК

Көпкөнүм жок таалайыма эсирип,
Көпкөнүм жок жакыныма таянып.
Душманым да катуу кага алган жок,
Турса дагы бычак мизин жаланып.

ҮШҮП ТУРАМ

Үшүп турам таманыма муз тоңуп,
Жүрөгүм да, тилегим да муз болуп.

Терезенден илебиңди жиберчи,
Көңүл учсун көкөлөгөн күш болуп.

ЧАКТАБЫЗ ЭЭ

Адамзат атом сырын ачып алышп,
Ар түрдүү курал жасап катышп алышп,
Жер шарын титиреткен чактабыз ээ,
Дүйнөнүн ар жерине жатышп алышп.

ОШОНУ ОЙЛОП

Жер байкуш берип жатат, берип жатат,
Бир күндө миң-миң эсे кемишп жатат,
Уу болуп учканы көп желгенинен
Ошону ойлоп жаным кейип жатат.

МЕН ДЕЛЕ

Мен деле миллиарддардын биримин да,
Уйкашын жерден алган тилимин да.
Бардыгы Жер деп ойлоп келе жатам
Ыр, акыл, соолук, дилим, билимим да.

ӨЛТҮРГҮЛӨ СОГУШТУ!

Согуш болбойт, болсо кыйын бул согуш,
Жердин шарын жесир кылаар тул согуш.
Бешигинен өлтүргүлө согушту
Э-эй адамдар, анык адам болсоңуз!

ЖЕТПЕЙ ЖАТАТ

Жетпей жатат, аба, нан, суу, карамай,
Жерди эмне, жок дешеби аямай?
Жер кесээрип өлүп кетсе не болот
Өзүн дагы оозантууга жарабай.

ТЫНЧТЫК ЭЛЕ БОЛСО ЭКЕН

Биз согушту бети кара дейличи,
Биз тынчтыкты күндөй таза дейличи,
Жер жүзүндө тынчтык эле болсо экен,
Ток журсөк да, ач жүрсөк да мейличи.

УК БҮТ ДҮЙНӨ!

Ук бүт дүйнө, эмгекчи адамы!
Кутургандар курал минип сабады,
Курал, танкты быркыратып салсанар
Колуңарга тиет тынчтык заманы.

БАРБАЙ КОЙДУ

Бир киши кызын берди, той чоң болду,
Беш-алты машинеге себи толду,
Эртеси кызы кайра качып келип:
«Отубуз тутанбайт», – деп барбай койду.

ДЕЛЕ ҮРААЗЫ БОЛБОЙТ ЭЭ?

Адам чиркин дөөлөткө түк тойбайт ээ,
Алк ачылса жутунганын койбайт ээ?

Күн бүтүндөй өзүн берип жатса да,
Аз көрүнүп деле ыраазы болбойт ээ.

КӨҢҮЛҮҢ ЖЫРТЫҚ БОЛБОСУН

Көйнөгүң жыртық болсо да,
Көңүлүң жыртық болбосун,
Карының ачка болсо да,
Пейилиң ачка болбосун.

ЭЛ БАГАТ

Учурса да эл учурат, эл канат,
Каарын төгүп какса дагы эл кагат.
Элден чыккан анық элдик ақындын
Ар бир сөзүн күштай таптап эл багат.

БИРӨӨ ӨЛДҮ

Бирөө өлдү, байлық күлдөй чачылды,
Бейитине ардак салют атылды.
Бирөө өлдү, ороп эски шейшепке,
Араң-зорго топуракка жашырды.

МЕЙЛИ ЭЛЕ

Мейли эле бак-таалайдан кем болсом,
Шордуулардын шордуусуна тең болсом,
Көңүлүмдүн канаттарын жөлөгөн
Болду мага катарымда сен болсон!

МЕН ЭСТЕСЕМ

Мен ыйласам сен кургаттың жашымды,
Мун, санаадан сен арылттың башымды,
Жүрөгүмө толо түшүп тоодой күч
Мен эстесем Мекен деген атынды.

КУБАТ ЭЭ?

Жаш кезек жалын, кубат ээ!
Жалынга, сууга урат ээ!
Кемшайип карып калсаң да
Көңүлдөн кетпей турат ээ!

БАЙЛЫГЫМ

Киймим да бар, ичәэриме ашым бар,
Әмгек менен чыккан жалаң атым бар.
Бардыгынан артык бүткөн байлыгым
Мансап жакка жутунбаган батым бар.

А АДАМДЫН АЙРЫМАСЫ

Сылап коюп жемсөлөрүн торсойгон,
Күш ыраазы – жем табылса чоң тойгон.
А адамдын айрымасы алардан
Ой көтөрүп туулат тура олчойгон.

БИЛЕСИН ЭЭ?

Тамызгымын, талпынууга жок кубат,—
Тамызууга билесиң ээ, от кубат?

Келип турал аябачы жансекет
Жүрөгүндөн тамызгылык от сурап!

ЖУМУШЧУГА ЖАЛЫНДЫ

Орду түбу менен эски үй алынды,
Жаркыраган жапжаңы үй салынды.
Жер эненин даражасы көкөлөп,
Жумушчуга, куруучуга жалынды.

АПКЕЛЧИ

Чабалекей бачым барып, бат келчи,
Ооруп жатам, кадимкидай шат келчи.
Танда шивер аралаган эликтен,
Илдет чалпыз соолук сурап апкелчи.

БУЛ КЕЗДЕ

Бул кезде той көбөйдү, сый көбөйдү,
Так ошо тойдан чыккан чыр көбөйдү.
Ай, жыл бою эбиреп жамандашат,
Тешилип түбү түшкүр «сыр» көбөйдү.

ЖАРЫҢДАН АРТЫК ЖАКЫН ЖОҚ

«Минт, ант» деп айткан болуп акылдарды,
Бирөөгө тарынууга акың барбы?
Жакшылык, жамандығың тең бөлүшкөн,
Жарыңдан артык сага жакын барбы?

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

МЕН ТОКОЙМУН

Мен токоймун ыр деген, киресиңбى?
Ай, жыл бою аралап жүрөсүңбү?
Адаштырсам жолуңдан, чыккыс кылып,
Айтчы мени ошондо сүйөсүңбү?

ЭКӨӨБҮЗ БИР ЭКЕНБИЗ

Ажырымсыз экөөбүз бир экенбиз,
Арааласа таарылгыс дил экенбиз.
Бирде бороон бурганак карга айланып,
Мемиреген бирде тынч күн экенбиз.

САЛА КӨРБӨ ДАЛЫҢДЫ

Ээ Күн, мага сала көрбө далыңды,
Нурунду чач, көлөкөндү тийгизбе.
Мен өзүндөн аябаймын барымды,
Той жакка кой, түндүн кейпин кийгизбе.

БАСКАН ЖОЛ

Баскан жол түнчүп, күнчүп узак сапар,
Мен үчүн сансыз казал, ылакап, макал,
Баскан жол жүрөгүмдүн кагылышы,
Өң тургай түшүм менен бирге жатар.

СЕН ӨРТТӨГӨН

Аяксыз сен дегенде тилегим бар,
Канатсыз сен дегенде тилегим бар,

Чакалап суу чачса да өчпөй турган,
Шылдыңдап сен өрттөгөн жүрөгүм бар.

ИЗДЕП ЧЫГЫП

Бүгүн дагы Күн экөөбүз кайнаштык,
Жолду бастык чокко айланткан таманды,
Өрттөңсөк да мезгил менен кармаштык,
Издеп чыгып сендей сулуу адамды.

КАЙДА КАЛДЫ?

Жаркыраган үмүттөр кайда калды?
Жалбыртtagан кезегим сайды калды.
Канталаган үлүгү тулпар мисал,
Сүйүү мени артымдан айдал алды.

МЕН СУУ БОЛДУМ

Мен суу болдум арыгын таба албаган,
Кадимкидей шаркырап агалбаган.
Кыргызымдын баарына жаксам дагы
Жайма көкүл сулууга жагалбаган.

ДЕГИ ӨЗҮН

Эркелешин секелек кыздай болуп,
Таарынышың чор каткан муздай болуп,
Деги өзүн бөтөнчө жаралыпсың,
Кум чайкаган табышмак издей болуп.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

КЕЛЭЭРСИЦЕР УРПАКТАР

Улам жаңы урпактар келерсицер,
Таразалап кебимди ченээрсисицер.
Мин жылдан соң, отурсам араңарда,
Ырдан бүткөн турпатым көрөөрсүңөр.

КУЛПУРУП ТУРДУ БОЗ ДӨБӨ

Чокусу Құнгө жагылып,
Чок болуп ылдый ағылып.
Кулпуруп турду боз дәбө,
Койлордон шуру тагынып.

БИЛБЕЙМИН

Сен барсыңбы, мен жокмунбу, билбеймин,
Мен өңмүнбү, сен түшсүңбү, билбеймин,
Мен жаймыңбы, сен кышсыңбы, билбеймин,
Алсызмыңбы, сен күчсүңбү, билбеймин.

НЕЧЕН ЖЫЛ

Мен уу ичтим эчен жыл сүйүү деген,
Беттеримдин кызылын сүйүү жеген.
Ажал жетээр күн бутуп өлсөм кокус,
Ороп-чулгап койгула сүйүү менен.

КЕЧЭЭ КЕЧКЕ

Кечээ кечке ой болуп ағып жаттым,
Құндүн нурун көөнүмө жагып жаттым.



Кирпигимден сзылды ак тилегим,
Сен ыйлаткан жаш болуп тамып жаттым.

БАСЫП ЖҮРДҮМ

Туман кийип басып жүрдүм тұнде мен,
Бубак чачып көңул деген дүйнөмөн,
Бубак болуп терезеце ырларым,
Тонгучакты эшке чыкпай кыйнадың.

ЖАНА БЕРДИМ

Чырмоок болуп сүйүмдү чала бердин,
Ал ан сайын жалбырттап жана бердим.
Сенин жургөн жагыңа ээрчий басып,
Ырга айланып ар жерде кала бердим.

МЕН ДАРАКМЫН

Мен даракмын жемишин сага арнаган,
Башка кыздар суктанып алалбаган.
Сен аралсың айланад катуу толкун,
Мен арманмын саа жетип баралбаган.

МЕН ЖҮРӨКМҮН

Мен учкуунмун, карегиң ийип өткөн,
Кайык серпкен толкундай тийип өткөн.
Мен жүрөкмүн ашыглық тамызгысы,
Өмүр бою шыркырап күйүп өткөн.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

ӨЗҮМ ТҮГҮЛ

Мен кишимин катар-катар уйкаштан,
Өзүм түгүл баскан изим уйкашкан.
Неге эмесе тагдырыма чалынбайт,
Мен көксөгөн, мен тилеген уйкаш жан!

ЭЛДЕ ЖҮРӨТ

Ағып кеткен өмүрлөр сууга айланып,
Учуп кеткен өмүрлөр бууга айланып.
Ағып, учуп кеткен жок кур талаага,
Элде жүрөт ыр деген күүгө айланып.

МЕН ӨРТТӨНДҮМ

Мен өрттөндүм, күлүм калды өзүм жок,
Делбе болдум, башым катты әсим жок.
Чаңкай түштө күн кийинип сен келип.
Суу боюнда сени өпкөн кезим жок.

АЛ ӨМҮРҮМ

Каркыранын канаттары жарк этсе,
Ал жаштыгым мезгил минип зуулаган.
Күн бүркөлүп чагылгандар чарт этсе,
Ал өмүрүм эпкининде куураган.

КӨЛ ОЙНОДУ

Көл ойноду көнүлүмө төгүлүп,
Менден көлгө ыр каптады көбүрүп.

Ак канаттай алып учту элесиң.
Ак толкундун өркөчүнөн көрүнүп.

ТАШ БООР

Айткан сөзү уу чылаган ок болот,
Жүусаң кеткис пейли кара кок болот,
Жүз граммга сатып кеткен эл, жерин,
Аракечтен ашкан таш боор жок болот.

ӨЗҮҢ ГҮЛСҮҮН

Гүл берейин десем мен, өзүң гүлсүң
Күн берейин десем мен, өзүң Күнсүң.
Сүйүү болуп мен жакты карап өтчү.
Өмүр бою кубаты тийип жүрсүн.

АДАТЫ БАР

Бетпактар бар төрөлгөн кара болуп,
Ак кишиге жабышкан жара болуп.
Ар кимдердин жолуна жата калмай,
Адаты бар акчалай пара болуп.

БИЛЕСИНЦИ?

Канаты бар ырымдын билесиңби?
Алчактатып ат кылып минесиңби?
Булут көрсө суктанган көйнөк болот,
Шуудуратып майрамда киесиңби?

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

ӨҢҮМ ТҮГҮЛ

Өңүм түгүл түшүм да сенде жүрөт,
Сенин көркүң, келбетиң менде жүрөт.
Күнү-түнү жанымды жай алдырбай,
Жүрөгүмдө, билбеймин, эмне жүрөт?

СЕН ДЕП ЖҮРҮП

Сен деп жүрүп тириүләй куурап калдым,
Тилегимди жик-жиктеп муунап салдың.
«Сүйөм» депсиң «ырларын, учкун сацоор»,
Көлдө сүзгөн аккудай куунап калдым.

ҚЫЛ КОМУЗ

Қылымдан қылымдарды аркалаган,
Қыл комуз қыргыз оюн кайталаган,
Қыздардын жүрөгүнөн бүткөнсүң го,
Сүйүүдөн кумары түк таркабаган.

ДОСТУН ОЮ

Кастын ою караңғы,
«Аңга түртсөм» деп турат.
Достун ою жапжарық,
Убадага бек турат.

УРМАТ ДЕ

Акыл менен башкарған,
Азаматка урмат де!

Орду менен башкарған,
Оңбогурга уят де.

МАГА КЕРЕК

Керек эмес дасторкондун төр жагы,
Мага керек поэзия өр жагы.
Дүнүйөгө көзү тойбос адамга,
Чөөт көрүнет чалкып жаткан көл дагы.

ӨМҮРҮМ МЕНИН

Өмүрүм менин «түтүнү» эмес чылымдын,
Өмүрүм менин өзөгүдүр кылымдын.
Өзүм кокус, өлсөм дагы бир күнү,
Күүсү-шаасы жашай берет ырымдын.

ӨЗҮҢ БИЛ

Топурак чап, күл чачсаң да өзүң бил,
Бирок менде чаң жологус таза дил.
Анык чондук орунда эмес акылда,
Сенде орун... менде өлбөс кызыл тил.

БАР

Чоң болуу бар, чондук сыйын көрүү бар,
Кошоматтын колтугуна көнүү бар.
Карып-арып бошоткондо орунун,
Кырк күн өтпөй казык болуп чөгүү бар.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

МЕН ДҮЙНӨГӨ

Мен дүйнөгө ырдап түшкөн пендемин,
Өлбөс ырлар жаралуучу жердемин.
Кыргызымдын жүрөгүнүн ичинде
Өмүр бою менин кылган эмгегим.

МЕНИН ЫРЫМ

Далай күн, түн азабымдан чарчаган,
Мен куу чөлмүн ырга тойбой чаңкаган.
Менин сотум, менин тактым, мартабам,
Менин ырым эл канына таркаган.

КАНАТЫНДА БАРАСЫН

Күш талпынат көккө сермеп канатын,
Ой-санаама күш чабытын саласын.
Сага умтулган мен бактылуу жердеги
Жапан күштүн канатында барасын...

СЕН БИЛБЕЙСИН

Сен билбейсиң менин жангандын чогумду,
Өрттөнөсүң сен кармасаң колумду.
Нечен жылы сен деп алоолонгонум
Алаканга, карегиме чогулду.

СЕНИ ЭСТЕП

Кыш кеп эмес, сени эстеп ысыкмын,
Жол кеп эмес, сая умтулсам бышыкмын.



Тандалган чыгармалар



Кыйла жылы сүйүү болуп куланып
Ойлоп турсам сени менен бышыпмын.

МЕЙЛИЧИ

Акылымды айран кылдың, мейличи,
Алды, артымды арман кылдың, мейличи,
Тез кармалган сүйүү дагы тез муздайт,
Анык сүйүү арман экен дейличи.

СЕН БЕРМЕТСИН

Сен берметсин, өчпөгөн нуру сүйкүм,
Көргөн көздөр кызыгаар түркүн-түркүн.
Сендей кыздар дүйнөгө сейрек келет,
Сендей кыздар карыбай аман жұрсун!

СЕН ДЕП ЧӨЛДӨ

Шыркырадым сен деп чөлдө кумдан бетер,
Зыркырадым өзөксүз муңдан бетер.
Кара кылдың кабагымды бүркөлдүрүп,
Кайты кийген күн-түнү тулдан бетер.

ӨЗҮДҮР

Таалайым жок деш ал пенденин сөзүдүр,
Ал көргөн күн таалайынын көчүдүр.
Жашап жаткан, көрүп жаткан күндөрү
Ал тиленген таалайынын өзүдүр.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

МЕН ЭМНЕ, АГА

Мага келер энчимди алыш койсо,
Күлк эттире кулкунга салыш койсо,
Мен эмне, ага рахмат демекминби
Мени жолдон жыланча чагыш койсо?

СООЛУГУМДУ СУРАДЫЦ

Соолугумду сурадыц сынай карап,
Кытмырлыкты көзүңө чылай карап.
Мен сурайын эмесе соолугуңду
Туруп берчи тик багыш чыдай карап?!

ОЙЛОП ТУРСАМ

Ойлоп турсам кагаз, калем учөөбүз,
Ажырагыс, ажыраткыс мүчөбүз.
Кылымдардын кылымдары сынасын
Жыртылбайбыз, жыгылбайбыз, тутөбүз.

БУЛ КҮНҮ

Кечилбеген суудан кечтим бул күнү,
Ууну ичтим, сууну ичтим бул күнү.
Бир Лира деп гүл багымды күл кылыш,
Отко түштүм, сууга түштүм бул күнү.

ТЕРИКПЕГИН БИЙИК ЭКЕНСИЦ

Күйдүм десем сен ага терикпегин,
Күйбөс болсо сүйүүнүн не кереги.

Күйүү, сүйүү, жетүү, жетпөө, билесин,
Табияттын татынакай белеги.

БАГЫ БАР

Чырак болуп, булак болуп тамылаар,
Сулууларга жеткендердин багы бар.
Ошол бактын арасында оролгон
Кээде катаал, кээде татаал жагы бар.

КЭЭДЕ

Тилден кээде уу тамат да, бал тамат,
Тил чабуулун ким токтотот балталап.
Кээде бир ооз сөздүн күчү көп жылы
Ууга айланып бүт денеце таркалат.

МЕН ӨЗҮМДҮ

Мен өзүмдү жакшы дешим уят ээ?
Жакшы жорук жалпы журтка сыйат ээ?
Болсом дагы жамандардын жаманы,
Кызыым, уулум жакшы көрүп турат ээ?

АДАМ ЧИРКИН

Адам чиркин, бат эсирет, бат көбөт,
Таалай ташып келсе ан сайын аз көрөт.
Башка түшсө кайта эски шор күнү,
Кайыш болуп чоюлганга баш көнөт.

КИМГЕ УБАЛЫ?

Сени ойлоп сүзүлдү, ойдун кимге убалы?
Саа шилтелип чалыкты, буттун кимге убалы?
Сени тиктеп мокоду, көздүн кимге убалы?
Саа жалынып жыртылды, сөздүн кимге убалы?

КУМАРЫМ БАР

Сен деп менде жазылбас кумарым бар,
Саа өткөрбес жолумда дубалым бар.
Көзүм менен сөзүмдөн ағып турган,
Өлсөм дагы токтобос убалым бар.

МЕДЕР БОЛЧУ

Ысык оюм кымтыган кемер болчу.
Төгүлүүчү кезим келди, медер болчу,
Оюм учса кайрылып келбей калат
Чебер болчу секети, чебер болчу.

ОРУН БЕР

Мөлтүрөгөн сулуу каш, көз, эриндер,
Жайма чачтуу солкулдаган келиндер,
Мен барбаймын күтпөй эле койгула,
Үрүм барса төшөгүндөн орун бер.

ЖАНЫП КЕТЭЭР ӨНДӨНӨМ

Аппак этиң көзгө урунса кылт этип,
Жүрөгүмдү ийне саят зырп этип.

Тандалган чыгармалар

Жалыныңан жаңып кетээр өндөнөм
Күмдө өрттөнгөн куурай болуп дүрт этип.

ОҢУП БАРАТ

Кудретим оңуп барат бир сен деп,
Оюм күнсүп соолуп барат бир сен деп.
Үмүтүмдүн учу улам кыскарып,
Үбөлөнүп тоңуп барат бир сен деп.

МЕН ОТУНМУН

Мен отунмун, көзүңдүн оту жаккан,
Жамгырда да жалбыртташ күйүп жаткан.
Мен кароолмун максатым маанектеген
Түпсөз санаа башыма үйүп жаткан.

БОЛБОЧУ

Жел жүргөндө тыңшаймын табышынды,
Тепсебечи жансекет намысымды.
Сен мекеме болбочу кат-кат каалга
Жалынса да албаган арызымды.

БОЛМОКПУ

Өтсүн өмүр, өтпө десем болмокпу,
Мезгил токтоп өмурумду чоймокпу.
Азап, жыргал аралаша төрөлгөн
Адам чиркин махабатка тоймокпу.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

ОЙГО САЛАТ

Үмүт татаал, ойго салат баш катып,
Миң бир ойду жоюп, кайра баштатып.
Бирок дагы сүйгөнүңдүн элесин,
Макмал кылып төшөндүрүп, жаздатып.

САМАЙМЫН

Өөдө-төмөн эл өткөндө караймын,
Арасында сен болсо деп самаймын.
Мага берчи кур дегенде бир күлкүң
Өмүр бою унутпоого жараймын.

БИЛБЕЙМ САГА

Билбейм сага деги бирөө жактыбы?
Жүрөгүңө кириүчү жол таптыбы?
Же болбосо мага окшогон далайдын,
Супсуну сууп тилеги таш каптыбы?

КАНТЕЛИК

Күндөр өтөт, мун, шаттыкка тең шерик,
Мартабам жок, орунум жок сенчелик.
Өөдө жактан түнөк тандаар чыгаарсың,
Андай жайга жете албасак кантелик.

ТАРТААР ЭЛЕМ

Ак пейлимди тартар элем мaa келсен,
Ак жол болуп жатаар элем мaa келсен,



Ырларымды маржан кылышп чубуртуп,
Асты-артыңа чачаар әлем маа келсөң.

СЕН ҮРДАДЫҢ

Сен ырдадың үнүңө мен жутулдум,
Билбейм мени кай тарапка учурдун.
Карман алдың, камап алдың заматта,
Кайра чыккыс болуп такыр тутулдум.

ЭЭЙ АРМАН

Суусуз чөлгө жол тартыпмын, ээй арман,
Жел кыялга көз артыпмын, ээй арман.
Жексен кылыш бүтүрүүчү сулууга,
Желим болуп сез артыпмын, ээй арман...

КАРААНЫҢА

Карааныңа сыйынсам дейм бир туруп,
Как алдына кыйылсам дейм бир туруп.
Каткан музга айланган бир түнүмдө
Коюнуңа жылынсам дейм бир туруп.

ЭС ЖУКАРДЫ

Калбыр болуп эс жукарды, бей опаа,
Көп айтыйшп сез жукарды, бей опаа.
Какыр чөлдө мунарыкка айланыш,
Карек өчүп көз жукарды, бей опаа.

ГҮЛТААЖЫ

Айланана жыпар чачтың гүлтаажы,
Түндүн дагы көңүлүн ачтың гүлтаажы,
Убадана мен ишенип түн катсам,
Сен жазгырып кайда качтың гүлтаажы?

ЖОК ЭКЕН ГО ТЕҢДИГИ

Адамдардын адамдыгы-кендиги,
Кең болбосо ал адамдын кемдиги.
Кайрым кылбас каным ирип жатса да
Махабаттын жок экен го тендиги.

СЕН ИЗДЕГЕН ШУРУ БАР

Ырларымда издеримдин нугу бар,
Жалт-жулт эткен тиширемдин нурү бар.
Моюнуңа тагып алчы дилканы,
Жер дүйнөдөн сен издеген шуру бар.

СӨЗ ТАППАДЫМ

Таң калтырып сендей укмуш жомокту,
Таасир берер сөз таппадым омоктуу,
Ийне кылып ичкертиң го дилканы,
Мага окшогон сынбас-бүлбөс болотту.

ТАНДА ТУРАМ

Танды турам, тандан шоола чубаймын,
Таң саа жаңы ой берсе деп сураймын.



Тандалган чыгармалар



Танда жазган ырым менен ээрчишип
Танды атырып маа келсе деп сураймын.

КЕЧИРГИН

Сүйбөсөң да тынчың алдым, кечиргин,
Кассаң дагы издең бардым, кечиргин.
Капилеттен чыга түшсөң астымдан
Казық болуп катып калдым, кечиргин.

МЕНМИН

Жапырылган жел урса, ыраң менмин,
Кадамыңды тушаган кыяң менмин.
Кассаң болбой жабышып жетип барган
Айыктыргыс башыңды ылаң менмин.

КИМГЕ ТАҢ

Сен кыйнасаң, кыйналганим кимге таң,
Мен ыйласам ыйлаганим кимге таң.
Сен зуу этип өтүп кетчү, таңкы жел,
А мен балким... андан калган бопбоз чаң...

САГЫНГАНДА

Үйөр жүрсө астыңан,
Төш тосууга мен даяр.
Сагынганда санааркап,
Болсоң гана сен даяр!...

КҮНДӨР БОЛОТ

Күндөр болот ушунчалық кыйналган,
Кыш чилдеси сыйктанып чыйралган.
Өмүр, өлүм аралашып калгансын
Кечкиң келген уят-сыйт, ыймандан.

ТАШ ЖЕСЕНДА

Таш жесен да, аш деп ойло чыдай бил,
Так ошондой кезде өзүңдү сынай бил.
Өзүң солуп өлө-сөлү турсаң да
Өзгөлөрдүн ахыбалын сурай бил.

АДАМ ГАНА АДАМ ЭЭ?

Ар шилтеми турмуштун,
Ачуу, таттуу кадам ээ?
Бардыгына чыдаган?
Адам гана адам ээ?

БИРӨӨ МЕНИ

Бирөө мени өлсө экен деп тилептири,
Тагдыр менин өмүрүмдү чойсочу?
Так ошонун тилегин таш кантрылып,
Өмүрүмдү өлбөс кылыш койсочу?

КЫРГЫЗЫМ-БООРУМ

Күнүндүн даамы тилимден кетпейт,
Сенин атың дилимден кетпейт.



Күнүм сенсиң го деп ойлоймун,
Кыргызым-боорум, кыргызым менин.

ЖАТАСЫҢ ЭЭ?

«Бардыгына өзүм өмүр бердим» деп,
Азық болуп, ата болуп келдим» деп.
Жатасың ээ, менменсинген Жер-Эне?
Өмүрлөрдү өзүң төрөп, өзүң жеп?!

МЕНИН КҮЧҮМ

Менин күчүм колумда әмес, тилимде,
Жүрөгүм менин көөдөндө әмес, элимде,
Чубап жаткан ыр аталган казынам
Киндиқ каным тамган ыйык жеримде.

КИМДЕН ГАНА КАЛБАГАН

Мартаба, байлык кимден гана калбаган,
Малай кылышп кимди астына салбаган.
Мартабаң да, байлыгың да биригип.
Ажал жетсе ажырата албаган.

ТАППАЙСЫҢ

Өз күнүңү, өз тушунду мактайсың,
Көргөндөрүң көңүлүнө сактайсың.
Замандаштан бирок артык сырдана
Досту дагы, жолдошту да таппайсың.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

ДЕЙ КӨРГҮН

Кундуз ичик кийсен да,
«Затым киши» дей көргүн.
Өзүңө эле шилебей
Элге да кам жей көргүн.

ОК БОЛОТ

Эл байлыгын жебегин
Эл каргышы ок болот.
Эси-көөнүн жыялбай
Эки күндө жок болот.

ЖҮРӨТ ЭЭ?

Колтуктарга суу бүркүп
Шыкакчылар жүрөт ээ,
Кылып.кооп балааны
Кыткылыктап күлөт ээ!

ОЦОЙ КЕЛБЕ

О-о бак-таалай, бак-таалай!
Оцой желбе, эзип кел!
Келчү болсоң жецилип
Кеткис болуп бекип кел!

АРАЛАШ

Өлүм, өмүр аралаш
Мезгил зуулап баратат.

Канатынан кеч кирип
Канатынан таң атат.

САТПАЙМЫН

Бир ирмемин абанын,
Мин дилдеге сатпаймын.
Бир келсе өмүр кезегим,
Бүт дүйнөгө батпаймын.

ТУУЛУПМУН

Кертим-кертим мезгилге
Кесилгисиз туулупмун.
Жанып келгис ырымды
Жакут ташка жуурупмун.

БАЙЛЫГЫМ

Жашап жатам элимде
Ошол болгон байлыгым.
Барсаң кеткис жаралган,
Поэзия айлымын.

КЕЧ КИРБЕГЕН

Ар Күн сайын жаңылбай,
Күн чыгат, да, Күн батат.
Кетким келет адамга,
Кеч кирбекен Күн жасап.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

БИР САБАК

Кыр-кырларын өмүрдүн
Баскан кезим бир сабак.
Кыр-кырына жеткенче
Көргөндөрүм миң сабак.

ҮЗҮП ӨТТҮМ

Турмуш мени тушаса
Үзүп өттүм чидерин.
Көңүлүмдүн жарыгын,
Кайта ага шиледим.

ЭРИШ-АРКАК

Жыргал менен кууралың
Эриш-аркак экен да.
Адамзаттын өмүрү,
Ошондуктан бекем да.

БАБАЛАР ӨТКӨН

Бабалар өткөн өмүр үчүн кагышып,
Бирде алдырып, бирде энчин алышып.
Антсе дагы өчпөс кылып кетиптирип
Урпактарга сүйүү отун жагышып.

КАЙРАН ЖЕРДИН

Кайран жердин асты толгон табышмак,
Анын баарын ким жандыра алышмак?...

Жандырам деп баш катырган нечендер
Топурактын азуусунда калышмак.

КҮЛҮП КОЙ

Душмандык кылса душманың,
Душмандыгын билип кой.
Кабагыңа кар төшөп
Кайғырбастан күлүп кой.

ПАЙДА ЖОК

Кадырды билбес немеге,
Какшаган менен пайда жок.
Канчалык айтсаң түшүнбөс,
Кара жаактар кайда жок.

КҮЛҮК БОЛУП

Кырга жаттым мен түндө бийик болуп,
Тумоо чалбас туу жондо кийик болуп.
А жүрөгүм «Манасын» айта берди
Мезгилден да канаты күлүк болуп.

ТООГО БАРСАМ

Тоого барсам жылга мага,
Жалбырак төшөп жаткырды.
Кырандан жылдыз чач жазып,
Коюунун ачып азгырды.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

БЕТИМДЕН СЫЛАП КОЙЧУ

Жылаңајак чуркайын жонуң менен,
Жылып бирде ойноюн боорум менен.
Баягыдай бетимди сылап койчу
Көк шибер деп аталган колуң менен!

БЕКЕМБИЗ

Замандаштар ар кимибиз Мекенбиз,
Мекен бекем болгон үчүн бекембиз.
Төрөлгөндө тамган үчүн киндиқ кан
Биз Мекенге киндиқ кандаш экенбиз.

КӨБӨ КӨРБӨ

Мартабаң көтөрүлсө көбө көрбө,
Бактыңы кайра артка тебе көрбө.
Эл-журттун көз, сөзүнө шылдың болуп
Эзелки кебетеңе келе көрбө.

ЭМЕСПИ

Кар жаабаса, жаз бааланбайт эмеспи,
Карыбаса, жаш бааланбайт эмеспи.
Кылыктанып көркү менен жакпаса
Кызыл жүздүү кыз бааланбайт эмеспи.

МЕНИ ТАШТАП КЕТКИЛЕ

Ээй акындар! Максаттарга жеткиле!
Ар кимиңер менден алга өткүлө?

Асманды да, жерди дагы алгыла!
Сүйүү айлына мени таштап кеткиле!

ДЕЛИПТИР

Күлкү менен ый экөө
Эгиз бала делиптири.
Бир эненин эмчегин
Тең талашып эмиптири.

УНУТПА

Ач курсагың тоюнса
Ачка кезинң унутпа.
Шордон башың арылса
Шордуу кезинң унутпа.

БИЛЕ КӨР

Тууганың ким, досуң ким,
Ажырата биле көр.
Душманың ким, касың ким,
Жөнүн баамдап жүрө көр.

МЕН КӨРГӨНДҮ

Мен көргөндү сен көрүүгө болбойт ээ?
Менин оюм көңүлүңө конбойт ээ?
Түбү тешик менин махабатыма,
Үмүтүмдү миң жыл салсам толбойт ээ?

КҮН, ТҮН ЭКӨӨ

Күн, түн экөө бири-бирин куушкан,
Бирде тердеп, бирде кайра суушкан.
Не болсо да бир энеден төрөлгөн,
Ажырагыс бир киндиктеш туушкан.

ЭЛ ИЧИНДЕ БОЛОЮН

Эл тоюнсун, эл ичинде болоюн,
Эл кийинсин, эл ичинде болоюн.
Эл кийинсе андан кийин кийинип,
Эл тоюнса андан кийин тоёун.

СЕН ОЙЛОГО

Сен ойлого оруну жок экен деп,
«Сөзүн, өзүн эл унугаар бекен?» деп.
Кылымдарга кете берем жаңылбай
Кыргызымдын жүрөктөрүн мекендер.

КӨПҮРӨҢӨ ЖАРАСАМ

Өткөөл таппай айла кетип кыйналсан,
Көпүрөңө жарасам ээ тууган эл!
Алыс жолдо дем кысылып чарчасан,
Ава болуп тарасам ээ тууган эл!

СУКТАНАМ

Канаттуу күшкүү суктанбайм,
Көктө учуп жүрөт деп.

Канаттуу ойго суктанам,
Канымга кубат берет деп.

ҮЙҮНДӨ

Үйүндө тынчтык болбосо,
Үйүлгөн оокат курусун.
Жайында тынчтык болбосо,
Жайнаган оокат курусун.

ЖАРЫКТЫ ШИЛЕ КӨҢҮЛГӨ

Уңулдап ыйлап не керек,
Учуп өткөн өмүргө.
Жарты saat жашоо калса да,
Жарыкты шиле көңүлгө.

КАС КИШИ

Ээ, кас киши, кас киши,
Мансабына мас киши?!

Мизиң өтпөйт мaa такыр
Парасаты пас киши?!

БЕРЕШЕН ТАЛАА

Бетеге, шыбак койдуку,
Беш көкүл бийкеч тойдуку,
Берекеси төгүлгөн
Берешен талаа чүйдүкү.

NASIRDIN BAYTEMIROV

ТАЗАЛАНЫП БҮТӨ ЭЛЕК

Азап чекти о-у адамзат пендеси,
Каргыш согуш кайта айланып келбечи?!
Ансыз деле тазаланып бүтө элек
Ок жыттанган, кан жыттанган жер бети.

АҚЫЛЫ ЖЕРДИН

Ой түбү жок ээ, тешик ээ?
Ой табылбас эшик ээ?
Адамдан да чынында
Ақыллы жердин жетик ээ?

ИРМЕМДЕН

Көгүчкөн болсоң бир келген,
Көк толкун өндүү ирмелген.
Көөнөргүз таалай албаймбы,
Көлкүгөн ошол ирмемден.

КЕТПЕСЕ ЭКЕН ЭЛ ТАРЫП

Батпай кетип акыл-ойдун сыйымы,
Бара жатат, Жер кысылып, Жер тарып.
Арып, ачып алда келер кылымы,
Кетпесе экен эл кысылып, эл тарып.

АЙТҚЫЛАЧЫ

Ойго келет өткөн согуш кан жалап,
Жер гана эмес ай асманды тамгалап.

Ал го... ал дейли, атом согуш башталса
Айткылачы, андан кантип жан калат.

СУЛУУЛАРГА СУКТАНАБЫЗ...

Сулууларга суктанабыз жан үрөп,
Өнү серттер эмне болот дебейбиз.
Аябаган өңүбүз суук болсо да
Өзүбүздү сулууларга тенейбиз.

УНУТТУРБАЙ МАХАБАТ КҮЙНАП ЖАТАТ

Сени эстесем жүрөгүм туйлап жатат
Унуттурбай махабат кыйнап жатат.
Сен мени түк жолотпой качкан менен
Коюнунда үмүтүм жыргап жатат.

Э-ЭЙ ИЛИМПОЗ!

Э-эй, илимпоз! Жаңылыктар ачкыла!
Жан бүткөнгө жапжарык күн чачкыла!
Адамзаттын өмүрү үчүн күрөшүп
Өлүм үчүн күрөшкөндөн качкыла!

ТААЛАЙГА БАЛҚЫП ТУРАМЫН

Чойгулап айдын кулагын,
Таалайга балқып турамын.
Айлантып үч кыл комузга,
Ак карлуу тоонун булагын.

ЭЛ ЖӨНҮНДӨ

Тагдыр мага тажабаган иш берген,
Эл жөнүндө ой-санааны жыш берген.
Мен адаммын элге кыйын күн түшсө
Ичи күйүп ийнеден да ичкерген.

БИРОК ДАГЫ

Аалам чексиз, адамдагы ой чексиз,
Аалам-дүйнэ ақыл менен ой жеткис.
Бирок дагы жердин соккон жүрөгү
Кайда экенин али биле элекпис.

ӨЗҮҢ ТАПКАН НАНДЫН ДаАМЫ

Турмуш деген кайталангыс илим ээ?
Баш ийбеген, майтарылгыс билим ээ?
Кол жоорута, бел сорута иш кылып,
Өзүң тапкан нандын даамы ширин ээ?

БИЛЭЭРСИН

Тамак даамын, ээгинден
Тиш түшкөндө билерсиң.
Кордук әмне? Бирөөгө
Иш түшкөндө билээрсиң?!

КӨРҮНӨМҮН ТУРМУШКА

Адалдыгым, адамдыгым турмушта,
Кенендигим, сараңдыгым турмушта.

Кимдигимди билиш үчүн өзүмдүн
Күзгүгө эмес, көрүнөмүн турмушка.

ТУРМУШТА

Турмушта жумшак күн бар, катуу күн бар
Турмушта таттуу күн бар, ачуу күн бар.
Катуу, жумшак, ачуу, таттуу баарысын,
Ала кетип топуракка жатуу күн бар.

КИРПИКТЕЙ СЕРПҮҮСҮНДӨ ИРМЕЛИПТИР

Дүйнөнүн учу-кыйрын ким көрүптур,
Мезгилге атаандашып ким жеңиптири.
Кекенип жеңем деген дөө, шаалар да,
Кирпиктей серпүүсүндө ирмелиптири.

МАГА ОКШОШ

Өмүрдүн башталышы, акыры бар,
Өмүрдүн жашаңы бар, какыры бар.
Дегеле жакшы ырга тоюнбаган
Адамдын мага окшош жакыры бар.

АДАМДЫН АДАМДЫГЫ

Үй бүлө аябаган татаал орун,
Үй бүлө көрөр күнүң басар жолун.
Так ошол татаалдыгын жеңе билген
Адамдын адамдыгы кандай сонун!

ТИЙБЕЙ КОЙЧУ

Жаналгыч мейли, келсин өзүмдү алсын,
Дүйнөнү туура көргөн көзүмдү алсын.
Жан алгыч даай албай кете турган,
Оюмдан өлбөс туулган сөзүм калсын.

ТОЛУП КЕТТИ

Байкасам, таң каларлык болуп кетти,
Нечен бир кыз, жигиттер соолуп кетти.
Бүгүнкү киймин эртең чанып турган,
Кары кыз, карт бойдоктор толуп кетти.

КАЗАКТЫН ТАЛААСЫ БАР

Казактын талаасы бар сыйбас көзгө,
Татыса татый турган улуу сөзгө.
Бүтпөгөн уза-а-ак дастан сыйктанат
Шарактап поезд минип жүргөн кезде.

КОРКУТУУЧУ СЕН ЭМЕС

Мен коркпоймун коркутарың мен эмес,
Коркоң этип коркутуучу сен эмес.
Кошоматчың, өзүң, бурдап жыйгандың,
Менин төрт сап ырларыма тең эмес.

ӨЗ ЭНЧИНДИ

Замандаштар бир бириң баалай билгин,
Жардам кылып жакшылык каалай билгин

Өзгөнүкүн колунан жулуп албай,
Өз әнчинди турмуштан доолай билгин.

КӨНГӨН ЖАКШЫ

Тұндөр болот уйку качып чакчайған,
Күндөр болот көмөй курған какчайған.
Анысина, мунусуна чым дебей,
Көп жанчылып көнгөн жакшы жаштайдан.

МЕН УККАМ

Мен уккам бир качқындын айткан сөзүн,
Чет элде кый-ла-а жылдар жүргөн кезин.
«Жай сатып алдым бүгүн көрүстөндөн»,
Дегенде жаш чайыған эки көзүн.

ОШОЛ КЕЗДЕР

Зоо конулу калкалаган бороондон,
Ысық, суукка бирдей көнүп торолгон,
Ошол кездер тоо таштарда калды әэ,
Карагай чер, арча, шибер оронгон.

БЫЙЫЛ КӨРҮП

Мен жайлодо быйыл көрүп кулунду,
Жүрөгүм да кулун болуп жулунду.
Жашыл жондо кишенеген кезеги
Мен апамды чакыргандай угулду.

ЖИГИТ БОЛСОҢ

Жигит болсоң болгондой бол, нагыз бол,
Адал жаша, арамдыктан алыс бол.
Эне, атанын татый билгин атына,
Эли-журтуң бетке тутар намыс бол.

ЖАЗ ЖҮРӨГҮ

Жаз келгенде муздар көчөт шагырап,
Өлгөн кыштын куу сөөгү окшойт кагырап.
Ошол муздун ар жагынан чарт этип
Жарық чачып жаз жүрөгү жаңырат.

ДЕП КОЙГУН

Таң шооласы агарса,
Менин оюм деп койгун.
Таң жели чачтан сыласа
Менин колум деп койгун.

КҮЧҮН САЛДЫМ ҮРҮМДҮН

Күрпүлдөгөн дайрага,
Күчүн салдым үрүмдүн.
Күнү-түнү тынба деп
Күүсү болуп кылымдын.

ЖӨНӨТТҮМ

Айлап, күндөп сицирип,
Арча жытын боюма,



Ар кай жакка жөнөттүм
Арча чачып оюма.

ТОО БЕТТЕРИ КАРАСАҢ

Торпуларга биз чыгып,
Тоо беттерин карасақ,
Томурандап баратты
Туурук таман бала чак.

БИР СӨЗ ТУРА

Күңгөй жакшы деп айтсан,
Тескейдин не айыбы?
Тескей, күңгөй дегениң
Бир сөз тура калыбы.



АР КЫЛ ҮРЛАР

МЕН СИЛЕРГЕ

Жөө-жалаңдап бара жатсам тепеңдеп,
Сен ойлобо мени жалгыз әкен деп.
Билип койгун ар сөзүмдүн ичинде,
Жашаганын кыргыз элим мекендей.

Жөө-жалаңдап жаай баратсам тепеңдеп,
Сен ойлобо тепсеп өтүп кетем деп.
Билип койгун ар сөзүмдө турганын,
Ала-Тоомдун чокулары мекендей.

Кайратым бар кете берээр шарактап,
Катар-катар аскаларды барактап.
Канжар миздүү каршылыктар кездешсе,
Кала берет даай албай жалактап.

Бұгұн, әртең менин әгиз кадамым,
Бұгұн, әртең бир замандаш адамым,
Кыйраса да кылымдардын сепили,
Мен урабай, мен кыйрабай каламын!..

Сөздөрүмдө менин жашоо таразам,
Сөздөрүмдө бересем да, аласам
Әй кылымдар, жолду ача бергиле,
Мен силерге Жер көтөрүп баратам!

Эл таламын, жер таламын талашам,
Чарчабастан чабыламын, таң ашам.

Ээй кылымдар, таазим кылып тургула,
Мен силерге Эл көтөрүп баратам!

ЧЫН УШУ

Кечээ күнү бүгүн эмес, чын ушу,
Бүгүнкү күн эртең эмес, чын ушу.
Кечээ, бүгүн, эртең бирдей көрүнөт,
Бирок күндүн жарык чачып чыгышы.

Кечэеки өң бүгүн башка, чын ушу,
Кечэеки жөн бүгүн башка, чын ушу.
Бирок дагы өзгөрүлбөс көрүнөт,
Кең дүйнөнүн ойго сыйбай турушу.

Жер да өзгөрөт, эл да өзгөрөт, чын ушу,
Күн бөксөрөт, жер бөксөрөт, чын ушу.
Бирок дагы өзгөрүлбөс өндөнөт,
Ала-Тоонун асман мелжип турушу.

Каада өзгөрөт, салт өзгөрөт, чын ушу,
Калк башынан көптү өткөрөт, чын ушу.
Жаңыланып кете берет тынымызыз,
Жер бетине Күн нурунун жугушу.

Ар бир муундун өз иши бар, чын ушу,
Женилиши, жециши бар, чын ушу,
Кечэекиден бүгүн башка ал тургай,
Ала-Тоонун туманы да, булуту.

Жаңылат баары кайра, чын ушу,
Жаңырбаска болбойт айла, чын ушу.
Өлүп, туулуп кете бермей түбөлүк,
Табияттын тайыбаган сыры ушу.

ТӨГҮЛҮП ӨТТУ ЖАЙКЫ ЖААН

Төөгө окшоп чөккөн тайпыдан,
Төгүлүп өтту жайкы жаан.
Жарк этти укмуш чагылган,
Жан алгыч болуп кайкыган.

Ай-асман жара тилинди,
Апаппак жаанга киринди.
Ороло калып чагылган,
Орсойгон зоого илинди.

Былк этпей турган асканы,
Быркыратып таштады.
Жарылган сансыз келки таш,
Жай таппай уча баштады.

Жаан дагы жаады, таш жаады,
Жалмалып зоонун баш жагы.
Кызара чачып көбүгүн,
Кыяндар жүрө баштады.

Кайберен зоого камалды,
Жалдышрап жаанга каранды.
Сызылып аккан саркынды,
Зооканын бетин жаланды.

Тартылып жамғыр токтоду,
Чагылып Күндүн оттору,
Талмоорсуп турган ысыкта,
Тамаша курган окшоду.

ЧОКУГА ЧЫГЫП КАРАДЫМ

Көрүүгө эңсеп асканы,
Көңүлүм толкуй баштады.

Кыйладан бери чакырып,
Кызыткан зоонун баш жагы.

Таштан бут тайып жатса да,
Тырмышып бийик аскага,
Көшөрүп чыгып баратам,
Көңүлүм чаппай башкага.

Уурчукка колум матамын,
Обдулуп араң басамын.
Кыямат мизи өндөнүп,
Кылышта бара жатамын.

Талкууга боюм жанчылат,
Тер агат суудай тамчылап,
Электир зымы өндөнүп,
Тамырым урат калтырап.

Өөдөлөй берсем авага,
Өскөндөй болот даража.
Арстандар даагыс сүр келет,
Аскадай болуп мага да.

Зоолордун тарам-тарамын,
Чокуга чыгып карадым.
Сонуркап баары тиктешти,
Сагынгандык адамын.

ТЕРЕК ТУРАТ

Терек турат терезеге кагынып,
Жалбырагы жарк-журк күнгө чагылып.
Ыр, күү күбүйт салабаттуу боюнан,
Булак болуп күнү-түнү ағылып.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Терек турат алты катар там ашып,
Айдын, Құндұн ынақ нурун талашып,
Айнектерден өзүн көрүп жаткансыйт,
Токтой кала тамашага баратып.

Терек сайрайт қыл комузга айланып,
Жалбыракка жандуу тарых байланып,
Жалбырактан ой күбүлүп жатат бейм,
Откөн кездер кайруусуна кармалып.

Откөн кездер ушул терек жаш курак,
Буга окшобойт бутагы да аз курак,
Түнү бою түбүн баардап жигит, қыз,
Таң атаарда тамган көздөн жаш кулап,

Тамган көз жаш, өбүшкөндө жууруулуп,
Табыш бербей сымап мисал чубуруп,
Кандуу согуш бөлө чапкан эмеспи,
Ысык сүйүү эки жакка жулунуп.

Жигит өлгөн болуп согуш курманы,
Қүтө берип қыз кабыктай кургады,
Ал экөөнүн сактап таза сүйүсүн,
Карыган жок чынар терек турманы.

МЕНИН ЖАШЫМ СУРАБА

Мезгил, мезгил менин жашым сураба,
Мандайымдан, саамайымдан сылаба.
Колуң тийсе чачым кетет агарып,
Өтө бергин мага болбой уbara!

Мезгил, мезгил менден буйтай желип кет,
Он жылда бир жакыныраак келип кет,

Карылыкты камап сала билейин,
Сырын табар ачкычыңды берип кет.

Мезгил, мезгил ыр аталган мен булак,
Миң-сандаган өмүр жеген сен курак,
Ырымды алга кете бергин учуроп,
Ыр көлүндө мен калкыйын ой булап.

Туман, шамал, күз, кыш болуп сен келип,
Кете бергин мени таппай сенделип,
Өчөшсөң да кыйгай салып көрбөй кал,
Ырга минип баратканым термелип.

Мезгил, мезгил жаратылыш күү чеги,
Канды жеген, жанды жеген уу чеги.
Кокус мени издең келсең таптырбай,
Кыл комузга боло калам ичеги.

Мезгил, мезгил маа өчөшсөң каршыгып,
Из кубалап сая түшсөң каршыгып,
Ырым менен кошо жүрөт дей бергин,
Ырчы кыздын авазында талпынып!..

АПТАП

Аптап күйдү, лапылдады асман, жер,
Тандай катып акылдады асман, жер,
Учуپ түшпөй кургап жатты жок болуп,
Бууга айланып, тамып жаткан маңдай тер.

Аптап күйдү, дарак бою селейди,
Жалбырактар куурагандай элейди.
Үйлар барып жаман тамга тыгылып,
Чочко сазда... төрт аягы дерейди.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Жер какшыды закым ағып чымырап,
Учкан күш жок баяғыдай зымырап.
Ошончолук кайнап жаткан казанда,
Эне бүркүт уясында кыбырап,...

Оозун ачат, тили кургап, кысылып,
Көөдөнүнө от чубурат сыйзылып...
Бүркүт жатат өзүн чалып курмандық,
Бала сактап күнгө боюн бышырып.

Кыбыраган кып-кызыл эт балдары,
Ал аптапка чыдамакпы алдары,
Өзү өрттөнүп кетсе дагы ыраазы,
Аман-эсен калса болду балдары.

Эне бүркүт Күн кайтканча кайнады,
Этин аптап, мәэсин аптап чайнады,
Ошончолук Күн каарданган менен да,
Бүркүт эне энеликтен тайбады.

БУЛБУЛ ТИЛИ

Катуу баалап эне-атасы Токушту,
Акча аябай әки шаардан окутту.
Әки институт бүткөнүнө ыраазы,
Жетип турган кездери көккө кулачы.

Эне тили эбак эстен чыгыптыр:
Эски уядай болуп башы жыдыптыр,
Жыйырма беш жыл өткөндөн соң айлына,
Жалгыз гана ирет келип туруптур.

Эне-атасы жетине албай сүйүнүп,
Кам көрүшөт шаша басып күйүгүп,

Алма гүлү түтүндөгөн короодо,
Токуш булбул үнүн тыңшайт үңүлүп.

Булбул сайрайт күүгө айлантып гүлду да,
Гүл жытына сергите берип дилди да,
Көргүсү келип кетти эми, Токуштун,
Булбул деген кереметтүү тилди да.

Кошатаарын ала коюп кабынан,
Ок салбаспы таба коюп жанынан,
Эки жолу тарс-тарс этти атылуу,
Булбул түштү алма бутак сабынан.

Кумсара түштү, кубулжуган күү өлдү,
Кемпир чалдын кубанычы дуу өлдү.
Токуш болсо оозун ачып булбулдун,
Тилин тиктеп алма бакка сүйөндү.

СҮЙҮҮ ЭЗЕЛТЕН

Аска зоого жармашып, аска болдум,
Аска зоодой кесээрип ачка болдум.
Текеберлүү чондордой эшигиң бек,
Көңүлүм калып бүгүн мен башка болдум.

Бетине тал, чөп чыкпас жакта болдум,
Беш миң жоокер ачалгыс капка болдум.
Беш самолет алмашып учсаң дагы,
Беш кылымда жеталгыс жакта болдум.

Тоого айланган ырыма чыгып турдум,
Зоого айланган ырыма сепил курдум.
Ошол зоонун муздарын мөлтүлдөтүп,
Какыр ойлуу сен жакка төгүп турдум.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Машинелүү чоң болсо сенин оюң,
Тие койгун ошого, бара койгун.
Карааныма зар болуп жетпеген көп,
Машине эмес махабат менин оюм.

Сүйүү эзелтен ач карын, туурук таман,
Артуу артып жол кескен далай заман,
Ачка жакка умтулуп алактаган,
Ачык жүздүү сулуунун жолу жаман.

Баштатадан байлыкка сүйүү жукпайт,
Бапыраган акчадан сүйүү чыкпайт,
Көзү сокур сүйүүнүн, кулагы керен,
Азгырганды, алдоону такыр укпайт.

ӨМҮРҮМ МЕНИН

Мен көп көрдүм, жамандыкты, жакшыны,
Мен көп кечтим кайгыны да, бактыны.
Чакалап көө чачкан кезде бирөөлөр,
Тазалады ниетимдин актыгы.

Өмүрүм менин кээде акты чuu болуп,
Кээде учту кармалбаган буу болуп.
Антсе дагы каржалбаган күрөшүм,
Кала берди желбиреген тuu болуп.

Өмүрүм менин кээде өткө чыланды,
Так ошондон сүттөй аппак чыга алды
Ууну дагы, сууну дагы шимирип,
Кайран башым кашка жолдо сыналды..

Өмүрүм өттү ойду дагы, кырды да,
Аң-дөңү көп узак-узак жылды да.

Так ошентип кашкалаган ырларым,
Мени өжөр, мени чымыр кылды да.

Өмүрүм өттү, баракталып жыгылды,
Ар бирицен ар түрдүү ой сыгылды.
Ак кагаздан ар-ар кимдер табат ээ,
Ашқа, орунга сатылбаган чынымды.

Өтчүү өмүр өтө берип артыма,
Өлбөс, өтпөстөрү туруп калды да,
Өмүрүм менин өткөн, кеткен күндө әмес,
Мaa бейтааныш келе жаткан алдыда.

ЖОКПУ?

Акталбаган адамда арман жокпу?
Адам өмүрү күрөштө жанган жокпу?
Арманына жетем деп жанын үрөп,
Ара жолдо далайлар калган жокпу?

Тилегине тилеген жеткен жокпу?
Дооран сүрүп турмушта өткөн жокпу?
«Эми жетем» дегенде колун сермеп,
Күм-жам болуп быркырап кеткен жокпу?

Мээнет чырмап өмүрү азган жокпу?
Түрдүү балаа төбөлөп баскан жокпу?
Өз канынан жааралган баласынын,
Шорун тартып муңканып жаткан жокпу?

Куурай башын сындыrbай жүргөн жокпу?
Бақ-таалайга батырап кирген жокпу?
Жардам кылып жетектеп жолун ачсаң,
Кырысик болуп желкеңе минген жокпу?

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Адамдыгың баалабас тууган жокпу?
Энэ-атасын кодулап кууган жокпу?
Жакшылыгын аябай жүрө берип,
Алкыш укпай акыры сууган жокпу?

Аалам баткан пейлине кенен жокпу?
Ата болгон элине берен жокпу?
Чоң орунга айла таап жетип алып,
Элин бөйдөй кууруп, жеген жокпу?

ТООНУН СУУСУ

Тоонун суусу миң бөгөткө туш болуп,
Жин тийгендей ажалына шашылат.
Санат жеткис ак оромол кыз болуп,
Жан талашып бирөөлөрдү чакырат.

От тийгендей этек-жецин тытынып,
Көкүлдөрүн бир-бирине өрушөт.
Күнү-түнү, өмүр бою жышынып,
Табышмактуу ырын ырдай беришет.

Бирде алдуу, бирде алсыз көрүнүп,
Бирде толуп, бирде кайта кемилет.
Тартылып да, ташып дагы төгүлүп,
Бир тынымсыз бирин-бири кемирет.

Кээде качып, кээде кайра кошуулуп,
Таарынычы таркагандай көрүнөт,
Өчүп-тамган үнү дайым созулуп,
Арманы кайнап, кумары кайнап көбүрөт.

Тоонун суусу тамырларды кемирип,
Тоюнбаган алкы ачыла берет ээ!



Тамыр тургай таш да сүрдөп чегинип,
Атырылган азуусуна желет ээ.

Тоонун суусу тагдыр менен оп-окшош,
Катуу дагы, жумшак дагы жоругу.
Тоонун суусу өмүр менен оп-окшош,
Ачуу дагы, таттуу дагы оюну.

ЧАТЫРАП ТУРДУ КАРАГАЙ

Бутагы ташка жамалган
Чокусу көккө кадалган,
Чатырап турду карагай,
Жарака зоого камалган.

Артылып бийик аскадан,
Аркандай тамыр таштаган,
Чатырап турду карагай,
Чагылган айра чаппаган.

Жай кышы бирдей көктөгөн,
Жел, күндүн тиши өтпөгөн,
Чатырап турду карагай,
Жарылган зоока бөксөдөн.

Жылт этип учкун тийбеген,
Жыртылып бою күйбөгөн,
Чатырап турду карагай,
Жай алыш укмуш дүйнөдөн.

Бурганак уруп жыкпаган,
Салмагын зоого ныктаган,
Чатырап турду карагай,
Сагызган учуп чыкпаган.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Көргөндүн көзү кубанган,
Көңүлү чалкып буланган.
Чатыrap турду карагай,
Белдемчи тартып тумандан.

АДАМДАР

Адамдар алсызыңар, балбансыңар.
Акыйкат чындыксыңар, жалгансыңар.
Мартаба, таалайсыңар, армансыңар,
Адамдар адам деген бармансыңар.

Адамдар жапыссыңар бийиксиңер,
Ыкшалган кашаңсыңар, күлүксүңөр.
Эскисин жаңылыгы тепсеп өткөн,
Ой жактан ойрондогуч бүлүксүңөр.

Адамдар таш боорсуңар, айкөлсүңөр,
Көйкөлгөн шиберсиңер, куу чөлсүңөр.
Өзүңө эне болгон кара жерди,
Жок кылуу, бар кылуучу силерсиңер.

Адамдар адамсыңар, адамсыңар,
Зуулаган жер көтөрүп кадамсыңар,
Жараткан табияттын өзү сымал,
Адамдар жакшысыңар, жамансыңар.

Адамдар табиятка баласыңар,
Баары бир табияттан чаласыңар.
Пайгамбар деген атка консоңор да,
Мезгилдин тепсөөсүндө каласыңар.

Адамдар жарык күнгө келесиңер,
Тынымсыз узак сапар чегесиңер.

Адамдар адамбыз деп айткан менен,
Баары бир табиятка денесицер.

ТОО САЛТЫНА КӨНӨЙҮНЧҮ

Көп жуулуп эскирген,
Бөздөй болуп сүзүлүп,
Оюм турат үзүлүп.
Тоого чыгып келейинчи,
Аска таштан сүр алып,
Жаңырыктан ун алып.

Кээде токтоп, кээде ағып,
Жүрөк каным, кертилет.
Селейчүүдөй ирмемдер,
Көкүрөгүм чертилет,
Өмүрүмдү улайынчы,
Кыл чокуга турайынчы.

Таманымды, ташка матап,
Кабыргамды тоого такап,
Кыр желине оонайынчы,
Кырчын кезим доолайынчы.
Желге айланып басмакка,
Жер дүйнөнү ашмакка.

Аягымды таяк кылып,
Колдорумду канат кылып,
Өөдө, темөн калкыйынчы,
Чаалыкпоону адат кылып,
Тоо салтына көнөйүнчү,
Тоодой чыдап көрөйүнчү.

КАРЫШКЫР

Үрк кетирип күтүүсүздөн салган чыр,
Мен жайлоодо мына мындай көрдүм сыр:
Чоң зооканын астындагы короого,
Кара түндү минип келди карышкыр.

Жер оңтоюн нечен күнү чалыптыр,
Таш төшөнүп далай кырды багыптыр.
Бабыргандын балапаны түктөнгөн,
Жөө туманды кийип келди карышкыр.

Обол мурун куюлмадан агыптыр,
Кудум эле кумай боло калыптыр.
Бетегенин беш көкүлүн сербейтип,
Бапеселеп төбөсүнө тагыптыр.

Кан тумшугун түрдүү жытка малыптыр,
Арасынан койдун жытын тааныптыр.
Жалындаган оттору бар тишине,
Кыңырак таштан кеп жасатып алыштыр.

Ташка айланып, чөпкө айланып барыптыр,
Аягына жел тагынып алыштыр,
Көзгө сайса көрүнгүсүз түндөсү,
Карегине чырак кооп алыштыр.

Ошол түнү ага абдан жагыптыр,
Кудундал ал жолго чыгып алыштыр.
Койчумандын айылчылап кеткенин,
Алты кырдын ар жагынан тааныптыр.

КЕТПЕ ДЕЙТ

Атка айлантып мингенсиң,
«Кызыл өтүк» кезде дейт.

Жолго чыгам деп турсам,
Ыргай, боордон, кетпе дейт.

Каның катып талмоорсуп,
Суусап турган кезде дейт,
Жата калып суу иччу,
Булагың мен кетпе дейт.

Канча жылың калбады,
Карагандуу бетте дейт.
Кара көздүү кыз болуп,
Карагаттар кетпе дейт.

Коюлантып каныңды,
Кызык даамын жешке дейт,
Кол, бутумду өпкүлөп,
Кожогаттар кетпе дейт.

Капа болчу мен эмес,
Каалашыңча тепсе дейт.
Моюнумдан кучактап,
Буурчак гүлдөр кетпе дейт.

Мендей таалай таппайсың,
Дүйнөгө колуң жетсе дейт,
Торой чыгып астыман,
Тоо энекем кетпе дейт.

ЖАНДЫРГАН ҮМҮТ ОТУСУҢ

Ой чалсам оюм бурчусун,
Оюмдан кетпей турчусун.
Карекке чөккөн армандай,
Канбаган тилек курчусун.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Кастары көркөм дараксың,
Казалдын өлбөс бараксың.
Канетсе дагы унуткус,
Кан болуп бойго тарапсың.

Кодура дандын гүлүсүң,
Комуздун мукам үнүсүң.
Кылымдар айныталгысыз,
Кыз түспөл назик сүйүүсүң.

Бермети жанбас калтарсың,
Перизат тууган залкарсың.
Берилген жүрөк унуткус,
Керемет толкун залкарсың.

Сулуудан ашкан сулуусун,
Суу пери кыздын тунусун.
Келберсип турган кезегин,
Керме-Тоо көркөм кунусун.

Жандырган үмүт отусун,
Жанымдын каардуу сотусун.
Ашыглык эзген мендей жан,
Азабын сенден окусун.

СЕНИН АТЫҢ

Кырк жыл бою аш ичпедин, жаш ичтин,
Кырк жыл бою өттү өмүрүң упурап.
Сенин атың кан майдандын жесири,
Каалгадай тишиң күн, түн кычырап.

Бермет эмес байкуш жесир аталаип,
Көргөндөрдү жалоорута караттың,

Үй аталган төрт дубалдын ичине,
Үмүтүңдү, күйүтүңдү тараттың.

Бермет десе Бермет элең кезинде,
Жигиттерди делбе кылган келбетин,
Тириүү арбак болуп калдың кырк жылда,
Тириүү мунга айландырып жер бетин.

Жулуп алыш, кетти согуш жарыңды,
Эр ордуна кучактатып кайгыны,
Дагы эле көңүлүндөн кете әлек,
Каргашалуу кандуу согуш калдыгы.

Кетпейт такыр, кетпейт такыр көңүлдөн,
Согуш кагып кеткен даттуу бул кайгы,
Тулга айлантып, мунга айлантып кетүүчү,
Согуш деген анык дозок турбайбы.

Кырк жыл түгүл, миң жыл бою унутпас,
Кыйын тура жүрөктөгү кара так.
Биз жеңебиз, биз жеңебиз дегим бар,
Согуш тагын унутпоого жарасак.

БАБАЛАРДЫН ҮНДӨРҮ

Бабаларым эбак өткөн дүйнөдөн,
Мага ойлорун айткансышат жабылып.
Көз, мээ талып жетпей кеткен үмүтү,
Жүрөгүмө, сезимиме чагылып.

Кербен тартып чубай берет бир тынбай,
Алдуу-алсыз, жакшы-жаман көрүнүп.
Калып жатат кылымдарга кылымдар,
Бейит болуп улам кайта көмүлүп.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Бабаларым мага арткан өндөнөт,
Көтөралбай таштап кеткен жүктөрүн.
Жарык нурга айлантағөр дегенсийт,
Жай алдыrbай жанын жеген бұктарын.

Үнүн угам күчтүү, сүрдүү, табышмак,
Сезимиме, жүрөгүмө урулган.
Дайра өндүү, ар кылымда ар башка,
Агар жагы, арықтары бурулган.

Аный дебей мойунума алгансыйм,
Канча артса, жүктү, ошончо жүктөнүп,
Бабалардын бүтпөй кеткен иштерин,
Колдон келсе койсом деймин бүткөрүп.

Бабалардын бүтпөй кеткен иштери,
Менден кийин деле бүтпөс көп суроо.
Эбегейсиз жүк көтөрүп жашамак,
Адамдардын адамдығы ушу го...

АРПАЧЫ ЧЫМЧЫҚ САЙРАСА

Желини толуп балбырап,
Жер ийип турган жазында,
Арпаучы чымчық сайраса,
Дарактын кылда башында.

Гүлдөргө текши себелеп,
Күүлөрүн эркин таратат.
Төрөлүп жаткан жаңы ыр,
Төгүлгөн жазга жарашат.

Эркинче болот беймарал,
Экиден кайрык кайталап.

Жагымдуу чыккан назик үн,
Жаз болуп жерге таркалат.

Гүл менен кошо гүл болуп,
Шооласыз али таңга маал,
Керемет окшойт бөтөнчө,
Кубултуп сайрап жатса ал.

Тебилем түшүп чарт этип,
Күү чачса таттуу тилинен,
Ачылбай турган гүл дагы,
Ачылат анын үнүнөн.

Айлана жыргайт мамырап,
Арпацы чымчык сайраса.
Гүл болуп кетет өзү да,
Гүлдөр тилин кайраса.

КЕЛСИНЧИ ТОЛКУН, КЕЛСИНЧИ

Түрүлгөн толкун келсинчи,
Түрмөгүн ырга салайын.
Түрүлгөн аппак толкундай,
Түгөнгүс болуп калайын.

Кайнаган толкун келсинчи,
Кайнамын калпып алайын.
Кайнаган күчтүү толкундай,
Калкыма ташып барайын.

Удургуп толкун келсинчи,
Угайын бутпөс дастанын,
Уютку кылып оюма,
Уюган тармал чачтарын.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Кубушкан толкун келсинчи,
Кумайды чачып жээктеги.
Куюлуп кетсин оюма,
Кумарды жазган кептери.

Кармалгыс толкун келсинчи,
Катылган сырга серпилип,
Катылып жаткан дастаным,
Кайрылсын күүдөй чертилип.

Буркандал толкун келсинчи,
Буулуккан көлдү телчитип.
Булактай кылып ағызсын,
Булбулдай уйкаш ээрчитип.

ДЕГИ БЕКЕМ ЭКЕНМИН

Менден башка бир топ эле жаш-кары,
Тандамалуу «том» чыгарып жатканы,
«Мага кезек качан жетет?» – дедиртип,
Мени катуу ойго сала баштады.

Менден башка «козулуу, кой» жаш-кары,
Колдо турат эмне, кандай жазганы.
Кезек жөнү жакшы эмгекпи, башкабы?
Болбосо алар ушунчалык шашмабы?

Кайсы эшикten кирер жөнүн таппадым,
Эмнегедир Басмамкомго жакпадым.
Түшүнө албай башым катып баратат.
Тиги «томдор» кантип чыгып жатканын.

Чыгарар деп үмүттөнүп караган,
Нечен жылдар өтүп кетти арадан.

Качан болсо көздөрүнө илинбей,
Түшүп калчу болуп кеттим салаадан.

Отпөй жаткан китебим жок. Кубанам,
Мени эңсеген окуучум бар. Ынанам.
«Сиздин томдор неге чыкпайт» дешкенде,
Чынын айтсам жооп табалбай уялам.

Мен жүрөмүн жетти го деп кезегим,
Аны элдин суроосунан сеземин,
Чатак салып эшиктерди тытпаган,
Ойлоп көрсөм деги бекем экенмин.

КЕТЕТ КҮНДӨР

Күндөр кетет өзүн өзү башкарып,
Берки өйүздөн аркы өйүзгө ташталып,
Түнгө өмүрдүн кырчып кетет күкүмүн
Алда күндөн анча-мынча аз калып.

Күндөр кетет булуту жок кымындай,
Тандан кечи бир мүнөтчө туюлбай.
Жаңы үйлөнгөн жаш жубайдын төшөгү,
Салган бойдан убак жетип жыйылбай.

Күндөр кетет учкунун бүт жашырып,
Жамгыр, мөндүр, көз ачыrbай сапырып.
Жүректөргө салган өндүү жарака,
Ар кай жерден чагылганы атылып.

Күндөр кетет кыш күрөсү жай болуп,
Таштак жолуң жумшак сары май болуп.
Күндөр кетет, көзгө, башка койгулап,
Күлкү ордуна көз ачырбас ый болуп.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Күндөр кетет өмүр бою эстелип,
Каалаганың бут астында тепселип.
Көк желкеге урдурган күндөр кетет
Карғыш болуп алкымыңа кептелип

Кетет күндөр, кетет сага багынбай,
Сен сагынып, сени такыр сагынбай.
Дөөлөттү да, мәэнетти да кайрадан,
Көргүң келип зарылсаң да табылбай

ДЕП КОЙ

Насирдиндин турган үйү тар деп кой,
Тар болсо да айтаар ою шар деп кой.
Башкалардан башкачараак көрүнгөн,
Чоң көчөдө кабинети бар деп кой.

Насирдиндин чамгарагы көк деп кой,
Санат жеткис жылдыздары көп деп кой.
Ай, күндөрүн жагып алган үйүнө,
Көңүлүнүн көлөкөсү жок деп кой.

Насирдиндин ичээр суусу нур деп кой,
Асманга да айтаар сөзү бир деп кой.
Ою менен бүт дүйнөнү қыдырып,
Күн учкунун минип алып жүр деп кой.

Насирдиндин акылдашы Күн деп кой,
Ар сөзүнүн кийимдери гул деп кой.
Ал кишиге конок болуп келгениң,
Дасторкондон не татаарың бил деп кой.

Насирдиндин баккан малы ой деп кой,
Көргөн күнү ачуу, таттуу той деп кой.

Не болсо да тагдырына ыраазы,
Жашай берсин ага тийбей кой деп кой.

Насирдиндин үйүндө ит жок деп кой,
Анткени элге ою ак деп кой.
Аны дайым сөзү журөт кайтарып,
Душманына тийген кызыл ок деп кой.

ЖИГИТИККЕ УЧУЛГАМ

Сай ташынын ысыгы,
Жалап-жуктап бутумдан,
Жатса болбой умтуулуп,
Жигиттике учулгам.

Карагай-чер тоодогу,
Кармаса кол, бутумдан,
Карап койбой таптакыр
Качкам бала тушумдан.

Мезгил колдон сүрөөлөп,
Белестерден учурган,
Байкалbastan күн сайын,
Балалыгым жышылган.

Бойдо күчүм ээ бербей,
Көл толкундай ташылган,
Чорбуланбай куюн кез,
Чоң өмүргө шашылгам.

Баракталып жалпылдал,
Бала, жигит, жаш курак,
Артта калган экен да,
Байкалбаган жакшы убак.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Алдап колдон жетелеп,
Алып келген карылык,
Качкан окшойт балалык,
Караманча таарынып...

СЕН МЕН ҰЧҮН

Сен мен ұчүн кызыл чеке болупсун,
Бир тобуна өзүң жеке болупсун.
Чындық сөздү чыгарбастан туралбай,
Жүрөгүндү бута кылып коюпсун.

Сен мен ұчүн өрттөнүпсүң жагылып,
Турса дагы кәэ бирөөлөр кагынып,
Бирок учур әшигиңди каккылап,
Құтуп турат сендейлерди сагынып.

Талант коргоп сен күрөшкө чыгыпсың,
Деги ақыры так көтөрүп жыгыпсың.
Әзелтеден талант баалайт талантты.
Так ошондой жөрөлгөну кылыпсың.

Кетет күндөр, келет күндөр өзгөрүп,
Чүнчүй койбойт ақын ою бөксөрүп.
Таңды ырдай, күнду ырдай берет әэ,
Жатса дагы көөнүнө кыл өткөрүп.

Ақын ырдайт ак-караны аралаш,
Жаман-жакшы катар жүрөт чамалаш.
Кандай күнде, кандай алда калса да,
Анык ақын бир бирине санаалаш.

Әзелтеден мансап деген илдет бар,
Айланасын кайсап жеген илдет бар.

Андайларды сөз отуна куйкалас,
Өтүү деген бизде ыйык милдет бар.

НЕСИНЕ АНЫН КАЙГЫРАМ

Мен кайгырбайм тагдырга,
Ачuu болуп кетти деп,
Мен кубанбайм тагдырга,
Таттуу үлүш жетти деп,
Жүрөгүмө сойлосо,
Каршы-терши ок болуп,
Несине анын кайгырам,
Кетээрмин да жок болуп.
Кокус көзүм жумулса,
Бир нерсеге кайгырам:
Уулум менен кызыымдын,
Күлкүсүнөн айрылам.
Кокус көзүм жумулса,
Дагы буга кайгырам:
Ар күн сайын жаркыган,
Күн нурунан айрылам.
Андан башка мен үчүн,
Кызык деле жок чыгар,
«А» деш «бу» деш чынында,
Сөздөн чыккан пок чыгар.
Не болсо да турмушта,
Тазалыгым аныктыр,
Шордуу апам, кантелейн.
Таза төрөп салыптыр.

ЖАЗСАМ ЭЭ!

Беш көкүл кызга айланып,
Беш сабак ыр жазсам ээ!

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Беш кылымды таңгалтып,
Белестерден ашсам ээ!

Он саамай кызга айланып,
Он сабак ыр жазсам ээ!
Он кылымды таңдантып,
Оюмдан сүйүү чачсам ээ!

Акак таш өндүү кири жок,
Айтсам ээ сөздүн тунугун!
Кылымды ашык кылсам ээ,
Кызга айлантып кылыгын!

Айныгыс такыр наристе,
Адамдын көөнүн чайыган,
Тапсам ээ дартын жүрөктүн,
Даамдаса көөнү байыган!

Айтканым зарыл табылып,
Ар бир жан жүрсө демденип,
Эзелтен бери эңсеген,
Тилектери эмделип.

Периште кызга айлантып,
Берсем ээ жүрөк жалынын!
Таштан да катуу сулуунун,
Тапсам ээ көңүл жарыгын!

КЕЛДИН ГО ЖАЗ

Бийик тоонун ары жагынан тырмышып,
Келдин го жаз бери карай жылмышып.

Чыйырчыктын күүлөрүнөн тамдың го,
Жылкычы чымчык канатынан жандың го.

Тандалган чыгармалар

Байчечекей тондон сууруп алды го,
Жазга айланып күлүмсүрөп калды го.

Дарактарга бүчүр болуп кирдиң го,
Жаңы көйнөк, жашыл көйнөк кийдиң го.

Сүйүп калган көзгө айланып тийдиң го,
Сүйүнгөндөн жашың төгүп ийдиң го.

ӨЛТҮРГҮЛӨ СОГУШТУ

Ый, ажалдан таза сактап конушту,
Ырга, күүгө кубулжутуп добушту,
Бирдик, эрдик таманына тепсетип,
О-о, адамдар, өлтүргүлө согушту!

Откөн күндөр, от жалбырттаپ, ок уччу.
Кайғы, карғыш, муң менен зар чогуу уччу,
Баш көтөрбөй тилегин таш кантырып,
О-о, адамдар! Өлтүргүлө согушту!

Адам канын суудай чаңкап сорушчу,
Мээси кара фашист деген донузду,
Жер жүзүнөн түбөлүккө жок кылып,
О-о, адамдар! Өлтүргүлө согушту!

Заман келген социализмге жол уччу,
Эмгекчиге эмгекчилер болушчу.
Биргелешип бир женден кол чыгарып,
О-о, адамдар! Өлтүргүлө согушту!

ЭСИМДЕ

Мен аты жок жөө жүргөн кезимде,
Тоону минип чапкан күнүм эсимде.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Кийими жок кышкы чилде кезинде,
Тоону кийип тердегеним эсимде.

Аскалардын сүрү калган көзүмдө,
Ак жал өзөн ташкыны бар сөзүмдө.
Мени деле бир кичине тоо деп кой
Бара жаткан анын талбас көчүндө.

АДАМЗАТТЫН ӨМҮРҮ

Сурап келди бүркүт менин ырымды,
Канатына сүртөйүн деп сүрүмдү.
Шумкар жулуп алыш кетти ырымды,
Ийинине жүктөйүн деп кылымды.
Тоом турду борчугуна текчелеп,
Жыйып коюп өткөн бардык жылымды.
Мезгил атса ар бир өтөөр күнүмдү,
Жебе тийген жамбы болуп кыйылды.
Атаганат адамзаттын өмүрү,
Мерген Мезгил бутасындай туюлду.

СЕН КЕЛГЕНДЕ

Сен келгенде толо түштүм, ачылдым,
Суу каптаган тамыр болуп жазылдым.
Ак пейлимди асты, артыңа ыргытып,
Акак таштай тепсендине чачылдым

Сен келгенде желге айланып чуркадым,
Жылмайганда жибек болуп курчадың.
Ээрининден чыккан эки сөзүндү,
Эки ирмем таалай кылып ууртадым.

Сен келгенде Ай ээрчите апкелдин,
Самап жүргөн ойдун өзүн таап келдиң.
Канча убак катып калган үмүттүү,
Көгөртүүчү жамгыр болуп жаап келдин.

Бермет болуп нур себелеп жайнаган,
Сен келгенде жарк дей түштүү айланам.
Ошондогу ысык, кызык кучак ай,
Тогуз түрмөк толкун болуп байлаган.

Сен келгенде сүйүү болуп ағылышп,
Дүртүлдөдүм аптыбыңа жагылышп.
Аппак кайың делбиреди жел термеп,
Үлпүлдөгөн саамайыңа чабылышп.

Сен келгенде жаздын көркүн кийинип,
Сулуулугуң ичкенсидим шимиришп.
Кайра кетсең ката түштүм заматта,
Куурап калган кабык болуп күбүлүп.

СЕН ЖОК КЕЗДЕ

Сен жок кезде маа дем жетпей кысылышп,
Саргаямын сансыз ойго тытышп.
Жүрөгүмдү өрттөй берип жадатат,
Бүтпөгөн муң күнү-түнү сыйылышп.

Сен жок кезде көндөйлөнүп өзөгүм,
Өзүмдү өзүм жок сыйактуу сеземин.
Айланамды өрт каптаган өндөнүшп,
Баскан жолум чок сыйактуу сеземин.

Сен жок кезде калган окшоп жарымым,
Этим качып илингенисийт чарымым.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Кабагыма кара булут айланып,
Капкараңғы үйгө жаккан жарыгым.

Сен жок кезде жаман ойго тепселип,
Үмүтүмө капкара таш кептелип,
Таң атырам улам эшке жұгурұп,
Мага тағдыр көз ирмөөнү кеч берип.

Сен жок кезде өмүрүмдүн тузу жок,
Жарық чачаар ойлорумдун буту жок.
Гүлдер дагы ыйлап жаткан сыйктуу,
Мурдагыдай буруксуган жыты жок.

Сен жок кезде илең-салан абалым,
Кәэде өчүп, кайра ара-аң жанамын,
Такыр келбей койбосун дей кеткенде,
Ташка айланып муздал, катып каламын.

АККУУ УЧТУ

Аккуу учту, артка толкун чапчылып,
Канат күүсу калпый көбүк шапшылып.
Кыйкууласа кызық болуп угулду,
Кандайдыр бир кереметтүү каткырып.

Аккуу учту, аппак тилек өндөнүп,
Аркасынан ээрчий толкун термелип.
Көтөрүлө тизилгени кызық ээ,
Көк асманды көктөгөндөй жөрмөлуп.

Аккуу учту, ак канаттар талпынып,
Баргегинен көктүн жели калпышып,
Көк толкундан алып бара жаткансыйт,
Көл ырдачуу көркөм казал артынып.

Аккуу учту, ак көбүккө айланып,
Аркасында албууттанган шар калып,
Жеңил келип, оор бараткан окшоду,
Чалгынына бирден таалай байланып.

Аккуу учту, айрымы жок окшошуп,
Ардактаган Көл Атага коштошуп.
Ай асманга бийиктеген кезекте,
Артын карай калды бир аз токтошуп.

Аккуу учту, аккуу кетти жол чоюп,
Ак чокулар бой термеди олчоюп.
Ак чокудан алган кымбат белектей,
Ак моюндар сыза берди зондоюп.

ЖАМГЫР ТӨКТҮ

Күн бүркөлдү, булут көктө калкылдал,
Күн күркүрөп, чагылгандар чартылдал.
От жыландар ары, бери атылды,
Куйруктары жерге тие жаркылдал.

Күн бүркөлдү, көлбүй тарта жер ийип,
Дан күч алды өзөк өөдө тебилип.
Шибер жарк-журк чак түштөгү көл болуп,
Салаасынан сансыз кавхар себилип.

Жамгыр төкту, жер балбырап жым этип,
Тамыр жаяр, гүл чатырар кез жетип.
Дыйкан болсо көктөн көзүн алышпайт,
«Тө-өк жамгыр!» деп, «тө-өк жамгыр!»
деп тилемшип.

Жамгыр төкту, шатырата сабалып,
Жаан опуруп, кемер ағып, жар ағып,

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Жер өзгөрдү, тоо өзгөрдү заматта,
Өзүнчө эле жаңы дүйнө жаралып.

Жер өзгөрттү каалашынча кемирип,
Бак-дарактар сороктоду тебилип.
Кыян жүрдү кызыл буурул көбүрүп,
Өзөн туулду көз алдыда семирип.

Жамғыр төктү, сабап жатты, куюлду,
Күн ачылды, булут жашы тыйылды.
Жомок өндүү кереметти дал ушу,
Күн жасады, Күндүн өзү буюрду.

ЖАЙЛОО КӨРГӨМ

Жайлоо көргөм, күн бүркөлүп, ачылган,
Эми жааса, эми кайра басылган.
Көкөлөгөн кереметтүү Ала-Тоо,
Кээде ай бою ак булутка жашынган.

Жайлоо көргөм, чаң учпаган өмүрү,
Жаш баладай бир наристе көңүлү.
Шуу-шүү этип кадамыңдан ыр чыгып,
Ою, кырын күү капитаган төгүлүү.

Жайлоо көргөм, бүткөн жалаң дастандан,
Көркүн калпып алган өндүү асмандан.
Жайлоодогу койлор, уйлар, жылкылар,
Жуушаганда сонундап гүл жазданган.

Жайлоо көргөм, күнгө шибер эриген,
Жүргөн сайын жангы кубат демиген.
Сулду кыздын жыты калган колуңа.
Токтой калып кол сермеген жерицен.

Жайлоо көргөм, суусун болгон абасы,
 Күлүндөшкөн эки тоонун арасы.
 Ошобу деп ойлоп кетем бир туруп,
 Переиштенин баласынын баласы.

Жайлоо көргөм жан сыйактуу таптаттуу,
 Ойго келгис бир керемет набаттуу.
 Ошо жерден ойлор сузуп апкелгем,
 Көөнөрбөгөн, талыбаган канаттуу.

ЫРДАП БЕРЧИ

Ырдап берчи өзгөрэйүн жууруулуп,
 Үнгө айланып, үнүндөн мен угулуп.
 Артта калган далай далай жылдардын,
 Өзөгүнөн саа келейин суурулуп.

Ырдап берчи, ирмеп кетсин авазың,
 Ою, боюм авазыңа тараасын.
 Ырың болуп ойкуп-кайкып учайын,
 Ашыктардын козгой билип дабаасын.

Ырдап берчи, диркүрэйин канаттай,
 Жалбырттайын чокко айланып манаттай.
 Сен ырдасаң мелмилдеген мейкинмин,
 Ырдабасаң чүрүшөмүн таң атпай.

Ырдап берчи, зыпылдатчы үнүндү,
 Жаркыратып ачып салчы күнүмдү.
 Авазыңды укпай калып ай бою,
 Беттин нуру, эттин нуру күбүлдү.

Ырдап берчи, ырдап берчи төгүлүп,
 Жашарайын, тазарайын чөмүлүп.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Үнүң менен кошо жетип далайдын,
Жүрөгүнө, сезимине себилип.

Үрдап берчи, ырдап берчи март болуп,
Майрамдайын бүт турманым айт болуп.
Үрынды укпай, үнүндү укпай калганга,
Жараланды жан зардебим карт болуп.

СЕН ЖУМШАСАҢ

Сен жумшасаң мен кубанып сүйүнөм,
Таманыма канат бүтүп жүгүрөм,
Буйругуңду мен издеөгө даярмын,
Шарпылдаган көк деңиздин түбүнөн.

Сен жумшасаң учам айткан тарарапка,
Карабаймын кыян түгүл сел акса.
Көз ирмебей, тике туруп беремин,
Ач тырмагын ажал сунуп келатса.

Сен жумшасаң маа кеп эмес жол жогу,
Карап туруу, болбойт менде ойлонуу.
Сенин сөзүң жарагым да, кубатым,
Сен жумшасаң, сен жумшасаң болгону.

Сен жумшасаң андан ашкан таалай жок,
Карабасаң кайғы килем, маанай жок.
Өзүң сүйгүн, өзүм ага татысам,
Сен сүйбөсөң сага такыр даамай жок.

Сен кааласаң жок болууга даярмын,
Аткың келсе ок болууга даярмын.
Тебелей бер, тепсей бергин маа десен,
Сүйгөнүмө баш көтөргүс малаймын.

Сен жумшасаң мен даярмын, ишенгин,
Сен ич десең уудан коркпой ичермин.
Жаралганда тагдыр жамап коюптур,
Сенден чыкпас жаагындамын кишендин.

БОЗ ҮЙ ТУРАТ

Боз үй турат жапжашыл бир адырда,
Ит соксойот, козу ойнойт жанында.
Тұтұн чыгат табышмактуу жазуудай,
Жел соккондо жай табалбай жанына.

Тұтұн чыгат, булутка окшоп таралат,
Коштошо албай коломтону каранат.
Үй жанында бұлқұлдөгөн башатта,
Бир сулуу кыз чачын назик таранат.

Суудай болуп жалтылдаган кара чач,
Ушул үйгө, ушул жерге жарашат.
Көгүчкөндөр топ топ учуп өтүшкөн,
Атайылап жата калып карашат.

Эне билбейт кызы бойго жеткенин,
Жигит эңсеп ою алыс кеткенин.
Жалғыз үйлүү жайллоодогу адырда,
Санаа ичиp сансыз сапар чеккенин.

Кызды энеси улам үйгө чакырат,
«Саба быш» деп, «чай кайнат» деп
шашылат.

Неге мынча саргайганын сураса,
Кыз үн катпайт, энесинен жашырат.

Боз үй турат, үй жанында кыз турат,
Жай келишсе шарт деп учаар күш турат.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Кыздын көөнү алдагайда жүрсө да,
Кызды күтүп үйдө толгон иш турат.

МӨНДҮР ТҮШТУ

Мөндүр түштү башаламан кагышып,
Боппоз болуп төрт тараптан жарышып.
Шамал сокту жин тийгендей бырыксып,
Дарак боздойт бир бирине чабышып.

Мөндүр түштү куюндарга айланып,
Бир уюлу миң сан уюл байланып.
Сабап жатты, талап жатты Жер жүзүн,
Жалбырактар өлүп жатты жалмалып.

Машиналар токтоп калды журалбай,
Ток бузулуп, жарық өчтү күялбай.
Уя баскан боппоз болгон мисилче,
Былк этпеди бул кырсыкка тил албай.

Мөндүр сокту, каалашынча сабады,
Башы дагы, денеси кан талады.
Мисилчени бирок козгой алган жок,
Энелигин көрсөтүүгө жарады.

Эне чымчык энелигин актады,
Жел тийгизбей жумурткасын сактады.
Бузулган жок карапайым бул уя,
Келделенген ачык эле бактагы.

Шамал бүттү, мөндүр дагы токтоду,
Та-ак ошондо мисилче баш козгоду.
Бул алаамат каары ташкан добулду,
Эне чымчык жеке жеңген окшоду.



ЖООГАЗЫН

Шибер жиреп шүүдүрүмгө кабылдым,
Жыбытында калтарланган адырдын.
Баратканда бүткөн боюм шөмтурөп,
«Кызыл өтүк» балалыгым сагындым.

Бала кезде ушу жерге келчү элек,
Ары, бери гүл кубалап терчу элек.
Жалбырактын жанып чыккан ичинен,
Чоктой кызыл жоогазынды көрчү элек.

Жердин каны, жердин оту окшогон,
Жердин шамы, жердин жаны окшогон,
Жердин жүзү, жердин сөзү окшогон,
Жер зардеби, жердин кызы окшогон.

Кол күйчүүдөй кармоодон да аягам,
Табына бой кактаганды самагам.
Ар бирине бир далайга тигилип,
Астап сүйгөн ынагымдай карагам.

Балдар үзүп, соолуганда таштаган,
Өзүмчө эле саисөөгүм какшаган.
Ал жок болсо жердин чогу өччүүдөй,
Туталанып ыйлап иие жаздагам.

Дале барсам көк шиберге от коюп,
Жоогазындар жанып турат от болуп.
Бардыгы бар, бирок анын ичинен,
Балалыгым калган экен жок болуп.

ТОЛКУН

Толкун тепти, күрр-шарр этип жарылды,
Өзүн тытып, өзүнө өзү чабылды.
Кече эле мемиреген Ысык-Қөл,
Бүгүн мынча билбейм неге таарынды?

Қөл козголду қөл октолду түрүлүп,
Дөңгө айланып, тоого айланып сүрүлүп.
Жәэkkе карай шашып жатты бардығы,
Тұтұндөлүп, түрмектөлүп жүгүруп.

Ак чокулуу аскаларга айланып,
Алдыңкысы арткысына айдалып,
Майда толкун өлүп жатты заматта,
Қекөлөгөн соң толкунга байланып.

Асман дагы жылчыгы жок бүркөлүп,
Аска желди булуттарга күйшөлүп.
Қөл, асмандын киндиги бир окшоду,
Бири бирин кубаттаган түйшөлүп.

Қөл толкуну, қек толкуну бир келип,
Булут көчтү аңтарыла жинденип.
Құн құркүрөп жара тепти асманды,
Жер ачуусу, қек ачуусу бир келип.

Жәэkkе жетти, жарга бою жанашты,
Жар экөвү жакалаشتы, сабашты.
Табияттын ачуусунун келгени, ай,
Не бол со да қөлгө толкун жарашты.



СЕН ЭКӨӨБҮЗ

Жаралгансып сенин жибек чачыңан,
Мажүрүм тал сен әкөөбүз жашынган.
Бактысына жетине албай теңселип,
Жел сермесе башаламан чачылган.

Мажүрүм тал салааланып төгүлгөн,
Чырпыктарын фонтан кылып чөмүлгөн.
Арасында анча-мынча ачыгы,
Сенин назик маңдайыңдай көрүнгөн.

Алдын пайляп сен әкөөбүз отурган,
Мажүрүм тал сырбызызга кошулган.
Кәэде акырын диркиресе жалбырак,
Тамган окшоп сенин мукам доошуңдан.

Тоо желине чачын тарап жуунган,
Ай нурунан, Күн нурунан туулган.
Далай-далай катып жүргөн жашырын,
Дартыбызды, антыбызды суурган.

Мажүрүм тал кыйышпаган досубуз,
Арман айттар, шаттық бөлчү досубуз.
Ажырагыс сицип калган түбөлүк,
Тилегибиз, көз нурубуз, доошубууз.

Айда айын, күндө күнүн бөлүшкөн,
Кучактасаң кыздай назик өбүшкөн,
Саат сайын келип, кетип турсаң да,
Сагынчын айт түк жадабай көрүшкөн.

СЕН ЭКЕНСИҢ

Ыр окудум, көркү сага жетпеди,
Ырдын күчү ырга айланган кептеги.
Өзүнчө эле ыр әмеспи ой жеткис,
Сүйгөнүмдүн жөпжөнөкөй кептери.

Ыр окудум, анан сени самадым,
Гүлдөй жайнап баратканың карадым.
Сен экенсиң арман кошкон аваным,
Сен экенсиң жазыла элек барагым.

Табышыңдын тыңшап уйкаш, ыргагын,
Ташкын каптап келип турат ырдагым.
Сен экенсиң менин бүтпөс азабым,
Сен экенсиң менин чексиз жыргалым.

Ыр окудум, ырдан сени таппадым,
Сага аккандай сүйүү болуп акпадым.
Ыр окудум, ырга такыр жылыбай,
Элесице жүрөгүмдүк кактадым.

Ар кадамың барак болуп ачылган,
Сен экенсиң поэзия чачылган.
Уйкаш агып турган өндүү көрүнөт,
Кирпигинден, кошоктошкон кашыңдан.

Басып кеткен кадамың да жарашат,
Көз кылгыртып гүлдөр дагы карашат.
Ишенбесең байкап көрчү басканын,
Дастан агып, казал агып баратат.



КЕЛЧИ ЖАНЫМ

Айтканыңды орундастып, жагайын,
Перизаттай үлпүлдөтүп багайын,
Ай нурунан аппак боз үй көтөрүп,
Ак булуттан үзүк, туурдук жабайын.

Келчи секет, берчи колуң, жүрөгүң,
Тағдыр жазган мен кыйышкыс түгөйүн,
Шамал соккон туман болуп жыртылып,
Сен деп жүрүп мээ бөксөрүп жүдөдүм.

Келчи жаным, менден сырттап качпачы,
Башкаларга жүрөгүңдү ачпачы.
Ай десе да, Күн десе да көрүнбөйт,
Бир өзүндөн, бир өзүндөн башкасы.

Келчи жаным, келчи менин жыргалым,
Менин арман, менин таалай жылдарым!
Санааркатып таңдан кечке ойлотуп,
Өчүрбөчү беттин кызыл нурларын.

БИР ЭЛЕ

Ташка жанган тумшугун,
Шумкар мага жеткирди.
Желге жанган канатын,
Торгой мага жеткирди.

Түндүгүнөн балбылдап,
Жылдыз түштү деп уктум.
Жылдыз нурун шыңгытып,
Чыңгыз ичти деп уктум.
Жылдыз канат кеп уктум.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Аска менен асканын,
Кеңешкенин мен уктуум,
Аска зоого даража,
Теңешкенин мен уктуум.

Жаңырықты жаңырык,
Коштой чапты бу күндө,
Чыңгыз жүрдү жаркылдаپ,
Жаңырықтын үнүндө.

Күлүндөдү энелер,
Бешиктерин терметип.
Сүйүнчүлөп өткөндө,
Терезеден жел жетип.

Барпалактайт аталар,
Баласына ат коюп:
«Чыңгыз болсун!» деп калат,
Көңүлдөрү шат болуп.

Чыңгыз болсо мейличи,
Кыргыз элдин сыймыгы.
Элди сүрөп баратат,
Сөздүн анык чындыгы.

Чыңгыз болсо мейличи,
Кылым туусун бир эне.
Атын угуп алыстан,
Ардактасын миң эне.

КАБАГЫҢДЫ БҮРКӨБӨЧҮ

Жаап ачылдым жамғыр болуп,
Сен кападар келген кезде,

Тандалган чыгармалар

Сезимим бүт калбыр болуп,
Далдырадым келбей эске.

Түнгө айландым жарыгым жок,
Кабагыңды ачпаганга.
Жыгач болдум кабыгы жок,
Ээрдин құлқұ чачпаганда.

Сүйүүм сынып кеткен өндүү,
Ташка тийген айнек болуп.
Өмүрүм жерге жеткен өндүү,
Кунары суз аңгек болуп.

Кабагыңды бүркөбөчү,
Дүйнө кара кийинбесин.
Сарсанаага чүмкөбөчү,
Сүйүүм сынып ийилбесин.

БИЗ ДА СЕНДЕЙ ТОЛКУН ЭЛЕК

Толкундуң түк карысы жок,
Бардыгы тең жаңы туулуп,
Көк иримден көтөрүлөт,
Өөдө серпе өмүр сууруп.

Толкундардың өзөгү көп,
Жандап өтсө чымырашып,
Эң акыркы сөзүн айтат,
Бир-бирине шыбырашып.

Бири өлсө бири келет,
Кайра артынан убап-чубап.
Жәэкке чабат, жерге чабат,
Табышмактуу үмүт сурап.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Жетпей калган тилек болуп,
Мин-миндери кыйрап жатат.
Ээрин жалап үшкүрүнүп,
Күнү-түнү ыйлап жатат.

Толкундардын жаманы жок,
Тогуз кайрык сапка батып.
Кыткылыктап кыздар күлсө,
Чачтарына бермет чачып.

Толкундардын жаагы әлпек,
Өзү менен өзү алек.
Карап туруп карыя айтат:
«Биз да сендей толкун элек!»

БИР КЕЗДЕ

Мария сен Лирамсың чексиз сүйгөн.
Алыста элесинди дилге түйгөн,
Сен ўйдө алдагайда калсаң дагы,
Көөнүмдө мени менен бирге жүргөн.

Мария Лира сенсиң, Лира сенсиң,
Ың жандуу менин эрким-сенин эркин.
Сен сүйгөн Лира өзүң болбогондо,
Ың мага кайдан келсин, кайдан келсин?

Мария ырларымдын жаштык чагы,
Наристе, жаш ырандай балалыгы.
Айлык жол, алдагайда жүрсөм дагы,
Мен учун жолдун болбойт аралыгы.

Мария ыр данекер арабызда,
Ың менен келечекке барабыз да.

Бир кезде өзүбүз да ырга айланып,
Акындын саптарында калабыз да.

ЖАЗ

Сен чакырдың эшикке,
Төгүп коюп гүлүндү.
Кулагынан чойгулап,
Уктап жаткан сүйүмдү.

Карегиме кадалып,
Карек болуп карадың.
Жүрөгүмдү сыйпалап.
Жүлүнүмө тарадың.

Таманыман көтөрүп,
Канат болуп учурдуң.
Күн учкунун шимиртип,
Суусун болуп сузулдун.

Менин сүйүм жарылды,
Бүчүрүндөй чарт этип.
Кабак бүркөп турганда,
Кайдан келдиң жарк этип?

Не болгонум байкабай,
Кучагыңа кысылдым.
Көңүлүмдө баржактап,
Кымыз болуп бышылдым.

Сен чакырдың эшикке,
«Жаншеригиң жазмын» деп.
«Жанга ченеп сүйө алсан,
Жарашуучу кызмын» деп.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Кучагынын жылуусу ай,
Келбетинин сулуусу ай!
Жан шеригим өндөнүп,
Жаздын карап турушу ай!

ДЫЙКАН

Таманыңдын алдында,
Таалай жатат, казып ал.
Эчен түркүн капкагын.
Эби менен ачып ал.

Таманыңдын астына,
Тапталат ээ кара Жер?
Таза тамак жегизип,
Ороп-чулгап бағагөр.

Колуң менен жагагөр,
Оюң менен жагагөр.
Тай-тайласаң талпынсын,
Бала кылыш алағөр.

Таманыңдын астына,
Тапталат ээ кара Жер?
Таза тамак жегизип,
Ороп-чулгап бағагөр.

Колуң менен жагагөр,
Оюң менен жагагөр.
Тай-тайласан талпынсын,
Бала кылыш алағөр.

ЧЕРТЕГӨР КОМУЗ АБЫШКА

Чертегөр комуз абышка,
Көнүлүм учсун алыска.
Кылымдан кылым арытып,
Кыйлалар түшсүн жарышка.

Белес, белес, белестин,
Бедерине айлангын.
Беш кылымды бир бүктөп,
Мезгилине байлангын.

Адыр, адыр, адырдын,
Алкагына айлангын.
Аска менен сынаакы,
Шамалыма байлангын.

Шамал жеген, Күн жеген,
Тоонун мизин жанып өт.
Күш токтогус ашуунун,
Жолдоруна конуп өт.

Бүркүт көктө айланса,
Шаңшыганын серпип ал.
Бир кылымды бүт камтып,
Ой арманын чертип ал.

Зуулап өткөн замана,
Сен аркылуу ойгонсун.
Кыйма-чийме жолундай,
Кыл күүсүндө толгонсун.

Сүйүү аксын, жаш аксын,
Тагдыр аксын окшошпой.
Таалай, кырсык эгешип,
Таш чайнасын от кошпой.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Күндер өтсүн, түн өтсүн,
Жылдар өтсүн чапкылап.
Өмүрлөрдү карытып,
Колго, бутка каккылап.

Кыз жүрөгү чок болсун,
Жигитине жетпеген.
Жигит күйсүн жалбырттап,
Сүйгөн кызын эстеген.

Карыялар түтөсүн,
Карылыгын кайталап.
Бекчөндөсүн бел ооруп,
Сексен жашын аркалап.

Эрдин көзүн чагылдыр,
Жоо беттесе ирмелбес.
Сыр бекемин баянда,
Кылыштаса сүйлөнбөс.

Кыш чилдесин камтып ал,
Сөз сүйлөнбәй токтогон.
Жесир муңун баянда,
Өлгөн эрин жоктогон.

Таштын айтқын таштыгын,
Үбелөнүп жаралып.
Тоонун айтқын тоолугун,
Жыртылганын таралып.

Аккан суунун баарынын,
Чыккан жери миң тарарап.
Айланса да ийрилип,
Баар жагы бир тарарап.



Бала туулса көз жарып,
Туулган жайы миң тараپ,
Өмүр чеги бүткөндө,
Баар жери бир тараپ.

Ой башаты чар тараپ,
Ойго кенен ар тараپ.
Өлбөс акыл төрөлсө,
Анын жайы эл тараپ.

Эр эмгегин калтырса,
Өзү өтсө да ал жашайт.
Көзүн жумса акылман,
Сөзүн бағаар эл жашайт.

Эл жашаган жер ыйык,
Жерин баккан эл ыйык.
Жердигине айланғын.
Элдигине байланғын.

Жүрөк болуп, көз болуп,
Жұлұн болуп, әс болуп,
Жұз қылымда жыртылбас,
Жүрсөң қана сез болуп!

Суунун күүсүн алыш ал,
Күштүн тилин салыш ал,
Күндүн көркүн коротпой,
Ыргагыңа жагып ал.

Күн да сенин бир жагың,
Түн да сенин бир жагың,
Күлкү менен ый болуп,
Ага берсин ыргагың.

Ажал менен өмүрдүн,
Аралыгын серпип өт,
Ай ааламга умтулган,
Акыл күүсүн чертип өт.

Түрдүү тилде сүйлөгөн,
Эл көңүлүн бура бил.
Жер шарынын эң бийик,
Ашуусунда тура бил.

Күчүң жетсе күү кайыр,
Дүйнө алсын энчилеп.
Күн жетпеген жерге жет,
Күйүттүүнү телчилеп.

Жер шарын бүт ойго сал,
Серпиндине айлансын.
Бир серпимиң кайталап,
Миллион журек байлансын.

Дил байлансын кайрууца.
Тил байлансын кайрууца,
Күүгүмдөрү таң болуп,
Күч жетпесин айнууга.

Асман ийсин, Жер ийсин,
Тамыр боло алагөр.
Жүз миндеген улутту,
Жүрөгүңө салагөр.

Эне болуп дүйнөнү,
Сылап өтчү бир туруп.
Эртең келер үмүттүн,
Өзү болуп унчугуп.



Какса канат дем сүйөп,
Кайруусу сен дейличи,
Карысаң да абышка,
Кайруун калса мейличи.

Учса үмүт ой сүрөп,
Учу сенде дейличи.
Уйпаланып өмүрүң,
Күүң калса мейличи.

Укса кулак – бир дөөлөт,
Укмуштугуң ырас ээ?
Укмушту да уйпаган,
Мезгил соту жылас ээ?

Жүзгө чыгып, жүз күндүк,
Иш кылбаса жылас ээ?
Жүз кылымга күү бычкан,
Комузчу бар, ырас ээ?

Колун менен оюндуң,
Бирдигине эл ашык.
Күчүң учса укмуш ээ,
Мин кылымга жараашып?

Чертчи, чертчи абышка,
Толо түшсүн чар тарап.
Жетине албай эреркеп,
Жер айлансын кайталап!

ЖЕР

Сен сыйбайсың сөзгө түк,
Сөздү да өзүң жараттың,

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Сен сыйбайсың эске түк,
Эсти да өзүң жараттың.

Сен болбосоң адам жок,
Жууруп соктуң дененден.
Тамыр берип, кан берип,
Табышмактуу теренден.

Там-туң басса ымыркай,
Таманынан жөлөдүң.
Адам түгүл чынында,
Ташты да өзүң төрөдүң.

Миллиард жылды ойлотуп,
Уктатып да ойготуп,
Көтөрүп сен келесиң,
Тынымы жок денесиң.

Нени гана көрбөдүң,
Ушул узак жашында.
Тарыхтарың катталып,
Турат ар кыл ташында.

Окуй алса адамзат,
Ойрондолуп өткөндү,
Коёр беле деп калам.
Жазыксыз кан төккөндү?

Адырың бар, белиң бар,
Аска зооң бар, мейкин бар.
Океан бар, дайраң бар,
Ар биринде энчиң бар.

Сен деле бир адамсың,
Бардыгына чыдаган.



Өзүндөн өзүң сыналып,
Өзгөнү да сынаган.

Бирде урап, упурап,
Жаңы түргө келесинц.
Тоого айланып, түз болуп,
Сен өзгөрө бересинц.

Сенде деле тамыр бар,
Сенде деле жүрөк бар,
Өлүк эмес тириүсүн,
Сен бүтүндөй сүйүүсүн.

Сенин кайғың түшүнөм,
Ырдап жүрөм ырынды.
Өркөчтөрүң кучактап,
Омурлорум жыгылды.

Ашканым бар жонунду,
Арыткамын оюнду.
Таштарынды аттасаң,
Тарамышың choолду.

Жыгып, кәэде тургузуп,
Түз басууну үйрөттүң,
Көзгө көптү көргөзүп,
Көркөм тилде сүйлөттүң.

Кезегинде өзүндүн,
Жүргөгүндөй кайнадым.
Турмуш деген ушу деп,
Өөдө, төмөн айдадың,

Ачууну да жегиздин,
Таттууну да жегиздин.

Кээде кысып демимди,
Кээде эркин кеңиттиң.

Сен бергенде тоюнуп,
Сен бербесең ач калдым.
Күндө көрүп жаңыны,
Күндө жаңы башталдым.

Аскаң мага сүр берип,
Назик кылды жашаңың.
Кээде күлүп, кумсарып,
Так өзүңчө жашадым.

Сууң болуп ағылдым,
Отуң болуп жагылдым.
Жыл айланса бүрдөгөн,
Гүлүң мисал жаңырдым.

Кээде жатсам кучактап,
Мемиредиң энемдей,
Айырмабыз жок болуп,
Сезилдиң өз денемдей.

Аба бердин, Күн бердин,
Акыл бердин ойлотуп.
Алга карай сүрөдүң,
Ағын суунду бойлотуп.

Жемиш болуп төгүлдүң,
Жегенимди карабай.
Сыр алдырган жоксуң ээ,
Сындырсам да аябай.

Кээде ыргытсам ташыңды,
Ташка тийсе кымындал,



Тоодон төмөн кулады,
Октоң катуу зырылдап.

Адыр болуп, түз болуп,
Аска болуп, кум болуп,
Жамгыр болуп шолоктоп,
Ач чөл болуп, ным болуп,

Шаттык болуп, муң болуп,
Арык болуп, дың болуп,
Кууштурасың кезинде,
Куюндарың миң болуп.

Чаңкатып да, сергитип,
Чарчатып да, дем берип,
Үйдү дагы, күлкүнү,
Үрдү дагы сен берип,

Түрдүү даам таттырып,
Түрдүү жемиш жедирдин,
Өзүң женип өзүндү,
Өзүндөн өзүң женилдин.

Өзүңө өзүң из салып,
Күнгө жаның катасың.
Күн чыкканда жаркырап,
Күн батканда батасың.

Сен деле бир адамсың,
Шыпкап сырын айтпаган.
Кылымдарды чимирип,
Тынып мүнөт жатпаган.

Кимге сабак бербедин,
Кимдин башы катпады?

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Китең болуп табышмак,
Қыртышыңдын катмары.

Аалам чексиз, сен ага
Қанатташ бир денесиң.
Адамзатын жараткан,
Айтып бүткүс энесиң.

Сен бар үчүн адам бар,
Сен адамдын жанысың.
Адам түгүл сактаган.
Жандуу, жансыз, баарысын.

Сени оору чалбасын,
Доо кетпесин денене.
Сен тагдырысың, өмүрсүң,
Сен ыйыксың Жер-Эне.

Сага бирөө катылса,
Аябаймын башымды.
Сен бергениң билемин,
Бакыт-таалай, ашымды.

О-о, Эне-Жер, Жерсиң ээ!
«Мен төрөгөм» дээрсиң ээ!
Кылымдарды жаратып,
Кылымдарды жээрсиң ээ!

Өзүң жасап, өзүң жеп,
Жаткан керемет дейличи.
Жаратканына ыракмат,
Жалмаса да мейличи.

Кагылайын Жер-Эне,
Карый көрбө дегеле.

Карысак да мейличи,
Калсак болду дененце.

Айланайын Жер-Эне,
Аза көрбө дегеле.
Ажырагыс кат болуп,
Калсам болду дененце.

ЭНЕ ЖӨНҮНДӨ ОЙ

Эстедим аптап күндөрү,
Эстедим бороон түндөрү,
Аптапта салкын чачканын,
Бороондо илеп жакканын.

Илеп илеп демекчи,
Илеби таалай эмеспи!
Эненин ысык илеби,
Өчпөс от окшош жүрөгү.

Өчпөс отпу, өмүрбү?
Өрттөнүп жаткан көңүлбү?
Өрттөңсө дагы saat сайын,
Өчпөстүгү төгүнбү?

Өчпөс от деген энеби?
Өлбөскө башат денеби?
Ошондуктан дүйнөгө,
Өмүрлөрдү береби?

Өмүрбү анын бериши?
Көнүлбү анын бериши?
Уланган адам тамырыбы,
Дүйнөгө эне келиши?

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Дүйнөнүн башы энеби?
Эскирбес жашы энеби?
Дүйнөдө эне калбаса,
Тукуму жандын өлөбү?

Эненин аты энеби?
Тагдырлар тарткан кемеби?
Же эне деген кишилер,
Ак жоолук аял әлеби?

Жо-жо-жок, эне башкача,
Учкундан дагы таптаза.
Башаты соолот өмүрдүн,
Бак-таалай болуп акпаса.

Жо-жо-жок, эне керемет,
Энеге эмне теңелет?
Эненин тарткан түйшүгү,
Эмнелер менен ченелет?

Энелик түйшүк демекчи,
Уйкусуз күн, түн эмеспи.
Эненин баркын билгендер,
«Ыйыгым – энем» дебеспи!

Бут choоп жатпас әмгеги,
Баалашка күн жок өрнөгү.
Бүтпөгөн өмүр чегинен,
Булагы тура жердеги.

КЫЗ

Сен жарк этип күлүп койчу,
Дүйнө жүзү жашарсын.

Сен жытынды чачып койчу,
Жердин бети тазарсын.

Саамайыңы тарап койчу,
Күн бермети куюлсун.
Армандуудан, азаптуудан,
Арман, азап суюлсун,

Сүйөмүн деп айтып койчу,
Күн эрисин нур төгүп,
«Ыраазымын» деп жалынсын,
Жер-Энекең ыр төгүп.

УКТАП ЖАТАТ

Улуу тоолор уктап жатат,
Өзөн суулар шаркырайт.
Айдын нуру аласалып,
Агымында жаркырайт.

Улуу тоолор катмарланат,
Ой сыйактуу бүтпегөн.
Орой, бурай катмарына,
Кылымдарды бүктөгөн.

Улуу тоолор уктагыла,
Айдын нурун жамынып.
Аккан суунун чачтарына,
Ай оонасын чалынып.

ЭГИЗ ӨНДҮҮ

Булбул ыйлап жатыптыр,
Мажүрүм талда сайдагы.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Күмга жашын чачыптыр,
Мунун айтып кайдагы.

Мажүрүм тал жалғыз түп,
Булбул күштүн түнөгү,
Булбул экөө болуп жуп,
Бирге кагат жүрөгү.

Шуудураса жалбырак,
Жел терметип таңдагы,
Булбул көшүйт магдырап,
Желге айланып салмагы.

Мажүрүм тал, булбул күш,
Эгиз өндүү негедир.
Тагдыр айдаап болуп туш,
Сай жердеген эмедин.

КУРБУЛАР

Жоодурап жапжаш курбулар,
Жолумдан тосуп турдуңар.
Жармаша калып от болуп,
Жоогазын гүлүн сундуңар.
Жактыrbай кетсем кол шилтеп,
Жазгы тал болуп сындыңар.

Катарлаш өскөн курбулар,
Кайтарып жолдо турдуңар.
Кайталап жүрөк сүйүсүн,
Кадырлап көңүл бурдуңар.
Кагуулап өтсөм сөз менен,
Кайың-тал болуп сындыңар.

Көрүнбәй көзгө бириңер,
Угулбай тааныш үнүңөр,

Улгайын бара жатканда,
Бааланат тура сүйүңөр.
Тенсингбей жүрүп кур калган,
Тентушту эстей журуңөр.

МЕН МАС БОЛДУМ

Мен Күн ичиш мас болдум,
Кечээ кечке Күн ичиш.
Мен гүл ичиш мас болдум,
Кечээ кечке гүл ичиш.
Аппак танда төрөлгөн,
Арча менен күлүшүп.

Мен жел ичиш мас болдум,
Тандан кечке жел ичиш.
Көңүлүмдү жел жууду,
Муз чокудан келишип.
Өзөн суулар ырдады,
Өлбөс көңүл себишип

Күн эриди быркырап,
Күкүмдөрү жыйылбай.
Тоо булагы ыйлады,
Көздөн жашы тыйылбай.
Ак чокулар талмоорсүйт,
Айткан сөзү угулбай.

Мен ой ичиш мас болдум,
Кечке чейин ой ичиш.
Көп кылымды аңтардым,
Көңүлүмдө жол ичиш.
Жаркырады жүрөктө,
Күндүн нуру тебишип.

СОГУШ ТАГЫ

Согуш чыкты, элим жоого аттанды,
Көңүлдөргө көөдөй кара так салды.
Ок зыркырап, жан чыркырап жалаында,
Кан майданда кайран асыл баш калды.

Согуш чыкты, шаар, кыштактар кыйрады,
Жесир катын, жетим балдар ыйлады.
Тоо, токойлор көрүстөнгө айланып,
Кара жерге кайгы жашы сыйбады.

Согуш бүттү, бүтпөй турган так калды,
Өлгөндөрдүн өмүр орду ак калды.
Антсе дагы тириүлөрдүн эсинде,
Эрдиктери түбөлүккө сакталды.

ФРУНЗЕ

Фрунзем сенден таалай терип келем,
Элиндин әмгегине әрип келем.
Өркүндөп өскөнүңө күштар болуп,
Өзүмдү сага энчилеп берип келем.

Фрунзем сенден кубат алып келем,
Ырымды көчөң бойлой жагып келем.
Таңында ишке шашкан элдериндин,
Ичинде тамчы болуп ағып келем.

Фрунзем кең дүйнөсүң бизге таандык,
Биз учүн сен бөксөргүс алтын сандык.
Кол менен тургузсак да сени өзүбүз,
Бир тууган уул, кызындай болуп калдык.
Фрунзем сен жаралдың терибизден,
Отторуң көөдөндөгү демибизден.

Кирпичиң тургузулду урагысыз,
Жалындуу коммунисттик тегибизден.

ЧАБАЛЕКЕЙ

Көмөкөйүң бүлк-булк этет,
Таалай ырын айтасыңбы?
Таалайга нык тойгондон соң,
Кайра айлыңа кайтасыңбы?

Чалгындарың жалт-жулт этет,
Жарық алыш келдиң го ээ?
Кубулжутуп сайрап ийсөң,
Кубанычтуу белгиң го ээ?

Дал төрүмө уя салсан,
Бала жытын үйгө чачат.
Чабалекей сен келгенде,
Очогуман кырсык качат.

Эшигимди, тереземди,
Күнү-түнү ачып коюп,
Келет ко деп сени күтөм,
Көз нурумду чачып коюп.

Көмөкөйүң бүлк-булк этет,
Жүрөгүмдүн какканындай.
Ырың мени бек жыргатат,
Кан боюма акканындай.

Көмөкөйүң бүлкүлдөгөн,
Менин оюм болсо керек.
Мен эңсеген аппак тилек,
Жүрөгүңө толсо керек.

БУЛУТ КЫЗЫ

Булут келип сууга түштү,
Сарыч болуп, агыш болуп.
Кара сууга калкып жатты,
Этек, жеңин жайып коюп.

Этегинен айрып калдым,
Бир көйнөккө чыга турган.
Келишире кызым кийсе,
Булутка окшоп тура турган.

Этегинин айрылганын,
Бара жатып сезген кезде,
Булут кызы ыйласп ииди,
Тоо башына жеткен кезде.

Тээ бийикте кетип барат,
Бир өңүрү айрык бойдон.
Анысы серт көрүнгөн жок,
Атайы өзүм айрып койгон.

Эртесинде кызым жүрдү,
Тоо боорунда булут болуп.
Булут кызы зоодо турду,
Кечегиси унут болуп.

КӨРӨСҮН

Жүрөгүмдү ачып алыш карасан,
Ак чокулуу тоо батканын көрөсүн.
Нарын дайра манасчыдай күпүлдөп,
Күнү-түнү күү чачканын көрөсүн.

Жүрөгүмдү ачып алыш карасаң,
Бүткүл кыргыз эл батканын көрөсүң.
Манас бабам кырк чоросун ээрчитип,
Жоону жеңип келатканын көрөсүң.

МЕНИН АПАМ

Ойлоп турсам жылдар жылып карыптыр,
Элестин да көз кареги талыптыр.
Бирок апам ак жоолукчан, буралып,
Сулuu бойдон, жапжаш бойдон калыптыр.

Менин басаар жолум таанып багыптыр.
Көңүлүмө Күндүн нурун чагыптыр.
Сөздөрүмдүн күүсү күчтүү болсун деп,
Ак шумкардан канат сурал алыптыр.

Менин апам ойго чайқап багыптыр,
Ойлорума аппак сүту тамыптыр.
Көздөрүнүн учкунундай ийилчээк,
Көңүлүмө жибек ороп салыптыр.

БАЛА ЧАК

Ат туягын жырталек,
Алыс сапар кыркалек.
Жол өнүтүн билелек,
Жорго терин алелек.
Жоочо көздөн сүрдөгөн,
Үлбүрөк көөн бала элек.

Ташка жатсак таш жылып,
Музга жатсак муз эрип,
Ташты көркө айланткан,

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Таптаза гүл биз элек.
Бетине кир жукпаган,
Бермет таштын өзү элек.

Кызыл-кызыл жарларга,
Кылыш септик, үрендөп,
Көркөмүбүз байлачу,
Көргөндөрду жүгөндөп.
Үйрүлчүбүз ылайга,
Үй тургузуп журом деп.

Жашыл-жашыл беттерден,
Жалбыракка чалындык,
Тоодон ылдый чуркасак,
Күн нурундаи ағылдык.
Улуу тоодон гүл терип,
Учкун болуп жабылдык.

Боордо туруп ыйласак,
Шүүдүрүмдөр ыргалды.
Бойго таккан тумардай,
Богок гүлдө сыр калды,
Чыбык минип чуркаган,
Жылаңаяк жыл калды.

Этке ээн кол тиелек.
Бетке бырыш кирелек.
Пендечилик дегендин,
Бир күкүмүн билелек.
Бешик жыты бойдо бар,
Периштенин бирелек.

Шибер жиреп сойлосок,
Уйку тартты бөпөлөп,
Түш көргөздү беймарад,
Таттуу жакка жетелеп.

Козголбодук мурунга,
Консо дагы көпөлөк.

Жолго чапсак жол чаңдап,
Жорго болуп алчандап,
Үйгө кайтуу ойдо жок,
Оюн бизди аркандала,
Эреркеди кубанып,
Эне-atabыз барпандала.

Үңкүрлөрдү ээледик,
Биз жашаган үй дешип,
Жетине албай көпөлөк,
Желе учтуу бийлешип.
Жата кеттик бүркөктө,
Жамгыр менен сүйлөшүп,

Жаракадан баш бактык,
Жаанда калсак шөмтүрөп.
Чачыбыздан шүүдүрүм,
Жаркылдады мөлтүрөп.
Бизден бетер үшүгөн,
Зоо мистейди мелтире.

Тоо ээледик үйүм деп,
Зоо ээледик жүгүм деп,
Таш куурчактар ташыдык,
Конок күтөөр күнүм деп.
«Келин» отко киргиздик,
Таш куурчакты жүгүн деп.

Азыр ойлоп карасак,
Алтын экен бала чак.
Алтын болоор сөзүбүз,
Айтууга эми жарасак.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Ойноок кыял бала чак,
От экен ээ карасак!

ТООНУН ЖЕЛИ

Терезеден кирип келип,
Көкүлүмдү аймаладың.
Жүрөгүмдү сылай берип,
Тамырымды кармаладың.

Имериле токтой калып,
Кирпигимди серпип өттүң,
Лира кыздай кылыктанып,
Канат кага желпип өттүң.

Мен эңсеген кол сыйктуу,
Сезимиме урундуң да,
Мен самаган ой сыйктуу,
Бир башкача туюлдуң да.

Кучактадың сен ороло,
Бүт боюма колуң жетип.
Эшке кайта чыга качтың,
Эмнегедир менден безип.

Тоонун жели жибек колдуу,
Каным-жаным белемсің да,
Жаңылантып бойду, ойду,
Самаганда келесиң да.

МЕН СОҢ-ҚӨЛГӨ БАРГАМЫН

Мен Соң-Қөлгө баргамын,
Түндө жәэктей калгамын,

Сууга түшкөн жылдыздын,
Киймин катып алгамын.

Шарга чумуп кангамын,
Шар серпкенде жангамын.
Шарда сүзгөн жылдызды,
Саамайынан алгамын.

Жаным жыргап кангамын,
Шардан ылдый тамгамын.
Жылдыз киймин кийинип,
Жылдыз боло калгамын.

Мен Соң-Көлгө баргамын,
Ак толкунду жаргамын.
Ак толкундум жалынан,
Жылдыз тарап алгамын.

ЖАЙЛООДО

Бээлер чубайт желеге,
Белес чөбү жыттанып.
Жаткан менен иши жок,
Жаңы саба ышталып.

Койлор чубайт короого,
Козулары такымдал,
Жарым курсак болгонсуп,
Жаагын жанат какылдап.

Уйлар чубайт жайыттан,
Дөөлөтүнө чиренип.
Туягына тыгылган,
Шибер кошо шиленип.

АЙТПАЧЫ

Кыш жаман деп айтпачы,
Уулум кышта төрөлгөн,
Жаңа оқшоп жадырап,
Үйүм гүлгө бөлөнгөн.

Күз жаман деп айтпачы,
Кыздар болгом күзүндө,
Андай жыргал таалайды,
Көрбөгөнмүн түшүмдө

ТОО ИЧИ

Туман басса тоо ичи,
Түнгө айланат заматта.
Ою дагы тумчугат,
Калган өндүү камакта.

Шамал соксо дыркырап,
Туман тарап быркырап,
Күн аскадан көрүнөт
Күндөгүдөй жаркырап.

Качкан туман жашынат,
Кычыктарга кылтыыйп,
Кыжырланат кабаарып,
Кара аскалар тултуюп.

Не болсо да баарысы,
Бир бирине жарашат.
Жүз кайтара кантаса,
Жүз кайтара тарашат.

Бирде бетин чүмкөсө,
Бирде бетин ачканын,
Көңүлгө алба таптакыр,
Адаты ошо асканын.

КҮН КҮНДҮГҮН БИЛГИЗДИ

Күн күндүгүн билгизди,
Кулпунтуп көрк киргизди:
Ак жоолукчан тоолорго,
Кызыл кийим кийгизди.

Улуулугун билгизди,
Сулуулугун билгизди.
Катып жаткан кылымдар,
Карт мөңгүнү күйгүздү.

Карга да кан жүргүздү,
Зоого да кан жүргүздү.
Батып бара жатканда,
Бүт дүйнөнү күлгүздү.

АТАГАНАТ ЖАШТЫК АЙ

Атаганат жаштык ай,
Ағын суудай таштык ай!
Бешик жыты кетелек,
Кыз колтуктап бастык ай!

Жадыраган жаштык ай,
Жай, кышың бүт шаттык ай!
Жарк эттирип дүйнөнү,
Жазғы таңдай аттык ай!

Жибек көңүл жаштык ай,
Жигиттикке шаштык ай!
Жазгы түндүн уйкусун,
Жулуп ала качтык ай!

Кайталангыс жаштык ай,
Кароолдоп жол бактык ай!
Кышкы түндүн тиштерин,
Кычырата бастык ай!

Кубаты мол жаштык ай,
Уяты мол жаштык ай!
Сүзүлгөн кыз көзүнөн,
Сүйүү изин таптык ай!

БАСЫП ӨТКӨН ЖОЛУНА

Басып өткөн жолуна,
Жытың калды чачылып.
Ороп-чулгап жалбырак,
Катып алды жашырып.

Өңүнө мен ачыгып,
Жытыңа мен ачыгып.
Кала бердим умсuna,
Куусам жетпей шашылып

Байтеректин боюна,
Күлкүң калды катылып.
Жалбырактар диркирейт,
Күлкүң болуп жазылып.

Жалбыракка айланган,
Күлкүң мен акыйып,

Кетем сага даай албай,
Кайрылууга батынып.

БАЙКАЧЫ

Күлүндөгөи жай башы,
Гүлдерү көп ай башы,
Күңгөй жактын ышкыны,
Катып барат байкачы.

Боз кыроо ай той башы,
Мал семирәэр ай башы.
Коңшу айылдын кыздары,
Ырдап барат байкачы.

Боорсок жыты таркашы,
Кыз оюндуң аркасы.
Кызы качкан кошунан,
Ыйлап турат байкачы.

Той бар жерде ыр жазы,
Келин алыш дил жазы.
Келин алган ата-энэ,
Жыргап турат байкачы.

КЫЗЖАН А-АЙ

Эндиги бар тектирге,
Изиң калды кызжан а-ай
Эндиқ казам деп жүрүп,
Ишиң калды кызжан а-ай.

Эндигине чын ашык,
Кишиң барбы кызжан а-ай?

Эндиқ казып бир жүрбөй,
Ичим жанды кызжан а-ай.

СҮЙҮҮ ӨРТТӨНҮП ЖАТАБЫ?

Чо-оң зооканын түбүнөн,
Түтүн чыгат, ой бөлөт,
Арча жагып кызыл кыз,
Отурат деп ой келет.

Оттой болуп албырып,
Коломтонун жанында,
Отурабы балким ал,
Ой себелеп жалынга?..

От экөөбү алмашып,
Ысыктыгын чачабы?
От, кыз эмес, ал үйдө
Сүйүү өрттөнүп жатабы?

УСТА ӨТКӨН

Уста өткөн бүргөнү да такалап,
Сынчы өткөн кылым оюн жакалап.
Акын өткөн Күн нуруна жеталбай,
Ың берметин чачса дагы чакалап.

Баатыр өткөн эл тагдырын артынып,
Сулуу өткөн көркүнө көл тартылып.
Сүйүү өткөн кыйналса да чым дебес,
Кылымдардын кысымына жанчылып.

Жер айланган жыл серпилсе уралып,
Эл жаңырган тамыр таштай уланып.

Бардыгына бирдей чачып жарыгын,
Күн жаркырап зуулап жатат кубанып.

БААТАЫР ЭЛЕМ ҮЙУМДӨ

Баатыр элем үйүмдө,
Калтырадым саа барып.
Карбаластын түбүндө,
Калган өңдүү камалып.

Калч-калч эттим далдырап,
Кармаганда колумду.
Бүткөн боюм шалдырап,
Бытыраттым оюмду.

Үлбүрөгөн бетиңден,
Гүлдүн жыты себилди.
Күлүндөгөн көзүндөн,
Сүйүү ташып төгүлдү.

ЖЕР

Таш да сенин балаң ээ,
Уктап жаткан дененде?
Талдай алсак бүтпөгөн,
Таштын сырлы тереңде.

Ташпы, кумбу, даракпы,
Чалкып жаткан деңизби.
Эне болуп алдейлеп,
Жер әмчегин әмизди.

Жетпеген ой чегине,
Жердин терең акылы.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Байкап турсам баарынан,
Жер адамдын жакыны.

Күч бар десем денемде,
А да сенин энчиң ээ?
Көп жашатсан жарыкка,
Чексиз өмүр кенчиң ээ?

Аягыма ал кирсе,
Ал да сенин бергениң.
Адам тұғул баары үчүн,
Айтып бүткүс әмгегиң.

Сен жүрөксүң, денесиң,
Жер аталған адамсың.
Миллиард жылдар төрөгөн,
Тынымы жок кадамсың

КОМУЗ ЧЕРТСЕ

Комуз болуп апам ыйлап жаткандыр.
Үй аралаш, муң аралаш үн журду.
Себелеп турду жамғырдай,
Серпимин кайра жандырбай.

Комуз чертсе тоо солқ эткен окшоду,
Тоо дейсиңби? Мезгил тыңшай. тоқтоду.
Балким менин зарлап өткөн атакем,
Таш төшөнгөн шордуу кезин козгоду.

Комуз чертсе булак үнү угулду,
Сулдуу көздөн сүйүү жашы сыгылды.
Эл алмашып, жер огошуп-өгөшүп,
Тоо быркырап жарга айланып жыгылды...

Комуз чертсе мен да, сен да жуурулдук,
Кылымдарды кыркан өндүү туурулдук.
Закымдаган сансыз өткөн күндөрдүн,
Салаасынан шыптырылып суурулдук.

Комуз чертсе ой, ой менен кагышты,
Элес-булас эргише чабышты,
Өткөн күндүн урунт-урунт жерлери,
Ар даванга тура, тура калышты.

Комуз чертсе былк эттирибей катырды,
Көңүлүмдү алыс жакка жапырды.
Мына ушу жөпжөнөкөй комузга,
Бир комузчу балким кылым батырды...

Комуз чертти, мен чарт этип ачылдым.
Тил айталгыс не сырларды батырдым.
Келечекке ала барчы деп сурап,
Жүрөгүмдү кыл күүсүнө жашырдым.

ЖАҢЫ ҮЙ АЛДЫМ

Жаңы үй алдым, жарық, кенен, көңүлдүү,
Жазга айлантып ажарлантты өңүмдү,
Ушул жолку ар бир жазган тамгамдан,
Жумушчунун көз карашы көрүндү.

Жакшы үй алдым, демге серпти демимди,
Жазбай жүргөн ыр бермети төгүлдү.
Бекем, күчтүү, түбөлүктүү болсун деп,
Жумушчудан сурап бердиң өмүрдү.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

АК БУЛУТ

Ай сылап турган ак булут,
Акырын жылжып тарады.
Көзүнүн жашын көлдөтүп,
Күйүттүү мени карады.
Белестен белес арытып,
Бет алган жагы табышмак.
Башымды ойго матырып,
Бой салбай кетти алыстап.

Ай сылап турган ак булут,
Атайы мага көрүндү.
Ашыглык чогу өрттөгөн.
Билгендей болуп жөнүмдү.
Жетекке кетип калды го,
Жел журсө кошо айдалып.
Көркүндөй ага Лиранын,
Көңүлүм түшкөн байланып.

Ай сылап турган ак булут,
Адашып кетти каякка?
Лирадай болуп көрүнгөн,
Сылана басып баратса.

Карачу болдум күндө мен,
Кабагы жарык таң атса,
Кайгыртып мени Лира кыз,
Каткырып жүрөт каякта?

ТАШБАКА

Тарбаңдаган ташбака,
Такшала элек жаш бака,

Койкоңдоптур күүлөнүп,
Коён бир күн мактаса.

Колу, бутун жазыптыр,
Чөп аралай басыптыр,
Коён менен жарышка.
Чыгамын деп шашыптыр.

Артына карай элеңдеп,
Коён кетсе серендең,
Камырабайт ташбака,
Деги акыры жеңем деп.

Коён кайта келиптири,
Ташбаканы көрүптур,
Тартаңдаган ташбака,
Колун шилтей бериптири.

Коён сүйлөйт серендең:
Кыйнабагын жеңем деп,
Кечке чуркаар жолундан,
Бир мүнөттө келем деп.

Ташбаканын кеби дейт:
«Жене албайсын, деги» дейт.
«Секирмей жок, жылмай бар,
Карап тургун мени» дейт.

Коён аны караптыр,
Кыймылынан жадаптыр.
Тарбаңдаган бечара,
Ташбаканы аяптыр.

Серен, серен, серендең,
Коён кетсе элеңдеп,
Ташбака айтат: уялбай,
Убара болбо жеңем деп.

МЕКЕНИМ МЕНИН АСМАНДА

Мекеним менин асманда,
Менсинген улув таштан да.
Бетиме сүрүн түшүргөн,
Мен туулуп жаңы жатканда.

Адыр бар, кыр бар, аска бар,
Ар түрдүү жомок ташта бар.
Апамдай ыйык көрүнөт,
Ак булут кийген аскалар.

Ала-Тоо деген жерденбиз,
Ак калпак кыргыз элденбиз.
Ачканда көздү дүйнөгө,
Аркайган зоону көргөнбүз.

Үйлөргө жетпей калганда,
Үңкүргө түнөй бергенбиз.
Үйрөнчүк алыш туулгандан,
Үйүбүздөй көргөнбүз.

Кой жайып жүрүп адашсак,
Коңулга жатам дегенбиз.
Кош әмчек әмген әгиздей,
Коңулда жатсак кененбиз.

Кымтыган бойду бешиктей,
Кам көргөн өндүү жылуулап,
Ай агып кирген тешиктен,
Кыздардын чачын сулуулап.

Азуулуу зоого түнөсөк,
Апаппак булут жазданып,
Жылдыздар өпкөн маңдайдан,
Жарака таштан башпагып.

Мекеним менин башкача,
Бейиштен дагы таптаза.
Ак жамғыр жанды жыргатат,
Ақак таш болуп кантаса.

ЭКИ АЙЛЫБЫЗ ЖАНАША

Эки айлыбыз жанаша,
Эгиз окшойт караса,
Эриш, аркак сүйүүбүз,
Эл, журтуна жараша.

Ортобузда чоң дайра,
Кирген кезде он дайра,
Жоругунан жан күйөт,
Жолду тосуп андайда.

Агып кетип көпүрө,
Айла таппай өтүүгө,
Алактаймын күйгөндөн,
Ай көпүрө, көпүрө!

Аркы өйүздө сен калып,
Берки өйүздө мен калып,
Карандайбыз түн бою,
Көлөкөгө айланып.

Жәэкти бойлой басабыз,
Суу кубалай шашабыз.
Күм-жам кылган аккан суу.
Көпүрөгө капабыз.

Токтой калса токтошуп,
Карааныбыз окшошуп,

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Жүргөнүбүз кыйын да,
Жүрөктөрдү боздотуп.

ЖАШТЫК КЕЗ

Жаштык кез бүтпөс армандыр,
Арманга жалын салгандыр...
Жаштыгы өтүп кетсе да,
Жалыны өчпөй калгандыр...

Кубалап мезгил арыгандыр,
Куучуюп жылдар карыгандыр,
Карагат өндүү сулуу көз,
Карыптыр десе жалгандыр.

Карыптыр десе жалгандыр,
Карызга сурал алгандыр,
Кыпкызыл таштан сизылган,
Булакта калып калгандыр...

Булакта калып калгандыр,
Бууланса бермет тамгандыр,
Чагылган тийген кезекте,
Чакмак таш болуп жангандыр.

Жаштыктын аты дармандыр,
Жаркыган назик бармандыр,
Жалдырап адам карыса да,
Жаштыгын эстеп балбандыр.

ДАГЫ БИР ЖОЛУ ЖАЗ КЕЛДИ

Дагы бир жолу жаз келди,
Ак жамгыр болуп жаап келди.

Канатка салып көтөрүп,
Карлыгач чымчык апкелди.

Эрке кыз – сулуу жаз келди,
Сүйүүгө ташып мас келди.
Канчалык алыс жол басып,
Каркыра бизге апкелди.

КАПТАСА ТУМАН ЖЫЛГАГА

Гүлдү гүл сүйөөр чак келди,
Гүлгө Күн ийер чак келди.
Көрүнбөй кеткен кыйла убак,
Көпөлөк бизге апкелди.

Кабагын буркөп кыйлага,
Каптаса туман жылгага,
Кой жайып өткөн күн эсте,
Коркунуч салып журөккө.

Койлорум кетсе адашып,
Кырдан кыр ашып баратып,
Кочуштап жуткан күн эсте,
Көңүлдүн суусун талашып,

Караган-черге талатып,
Коюмду таппай баратып,
Ыйлаган болчум кыяда,
Ышкынга боюм жанашып.

Кулпурган жашыл беттерден,
Кожогат терип бет келген,
Белчеден батып шиберге,
Балтыркан аарчып жеп келгем.

БАЛКИМ ТАГДЫР

Балким тагдыр жолу шиштүү тикendir,
Балким тагдыр ооздуктуу жүгөндүр,
Качса дагы кутулгусуз кептелтип,
Айдап барып такалайт ээ түгөнгүр!

Кээде жаакка чапмайың бар сыйздатып,
Кээде ачып, кээде көңүл ыштатып,
Улак кылышп жанчмайың бар бир туруп,
Ары, бери былчылдата муштатып.

Кээде өөдө, кээде төмөн шаштырып,
Талатасың далайларга чактырып.
Ысытасың, үшүтөсүң бир туруп,
Кээде чокко, кээде музга жаткырып.

Балким тагдыр менин басаар жолум го,
Ичээр суум да, барым жана жогум го.
Бак-таалайды бир күн төгүп таштабай,
Көп жашатып, аз бергени сонун го?..

СУУСУНАН ЖУТУП АЛГАНДА

Шалдырап боюм талганда,
Жакадан чаңқап барганды,
Суусунум канат жайлоонун,
Суусунан жутуп алганда.

Колумду серпип асманга,
Комдонгон зоодо басканда,
Айланат оюм шумкарга,
Ак булут төшөп жатканда.

Асманды ойноп черткенде,
Ай жүрчү жерге жеткенде,
Картайбас боло түшөмүн,
Карегим алыс кеткенде.

Асканын жели желпкенде,
Ак канат болуп серпкенде,
Адамдар кайра албаган,
Асканын күүсүн черткенде.

Асаба болом кол жеткис,
Астаса дагы жол жеткис.
Ак таңдай болом күүлөнгөн,
Айтчудай казал ой жеткис.

Кайберен жүрчү таштарда,
Канаттай калкып басканда,
Кайтууга чаппайт көңүлүм,
Кар төшөп күн-түн жатсам да.

Сагынып кайра барганда,
Чытырап толуп дарманга,
Чарчагыс болом бир жолу,
Суусуна түшүп алганда.

Ошондой жайллоо дегеним,
Койнундай тууган эненин.
Жанымда тете ыйык жай.
Жадабай ырдаар себебим.

Күндүзү Күнгө малынып,
Түндөсү Айды жамынып,
Жүрөгүң таалай эмеспи,
Ай, Күнгө окшоп жагылып.

ЖАЙ ТАППАЙМ ЖАНГА СЕН ДЕСЕМ

Жаралуу архар мүйүзүн,
Жар ташка жанат күнү-түн.
Жаккандай болуп жалынга,
Жандырат окшойт күйүтүн.

Жаралуу архар мен десем,
Жай таппайм жанга сен десем.
Жаркылдап келип бир жолу,
Жарпымды жазып әмдесен!

Жаралуу архар жашайт да,
Жалдырап ташты кашыйт да,
Жаралуу архар окшотуп,
Жаныма келбей акыйтпа.

Жаралуу архар тушакта,
Жалдырап ичи бышат да,
Кыйла күн сени көрбөсөм,
Кылымдан дагы узак да.

Убакыт учкан канат ээ?
Күүсүнө өмүр жагат ээ?
Ураган жылдар аркада,
Упурал жатып калат ээ?

Чыккан Күн желе жаят ээ?
Чыгыңа колун салат ээ?
Чытырап турган далайлар,
Чалынып жатып калат ээ?

Күн, түн, ай тынбай көчөт ээ?
Эскирип өңү өчөт ээ?
Көрүнгөн менен көз жеткис,
Жер карыр кез да жетет ээ?

Күн тынбай дайым жанат ээ?
 Жалыны жалбырт агат ээ?
 Жашоосу бүтөөр кез жетсе,
 Жалп этип өчүп калат ээ?..

* * *

Мен токоймун,
 Сен өртсүң,
 Жалынын чалды.
 Бутагым күйдү.
 Өзөгүм күйдү,
 Тамырым калды.

Өрттөсөң дагы,
 Тамырым жылат,
 Сен жакка серпип.
 Жан талашат,
 Саа карай качат,
 Жалының ээрчиш.

Тамырым такыр,
 Күйсө да мейли,
 Жалының керек,
 Таптакыр күйүп,
 Калгыча болбой,
 Жармаша берет.

* * *

Ойлой берип мен сени,
 Оюм дагы талыды.
 Баса берип бир тынбай,
 Жолум дагы карыды.
 Менден ашкан жок чыгар,
 Махабаттын карыбы.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Тилегине жетпеген,
Таалайымдын арыгы.

* * *

Же какпайсың жолуксам,
Көз карашың ээрчитип,
Сагынгандай тиктейсин,
Сырдуу кирпик серпишип,
Муунуп жүргөн оюмду,
Сергитесиң телчитип.
Балким жүрөк бир чыгар,
Бир тилек күү чертишип.

* * *

Неге сыйздайт үмүтүм,
Балким жылан чактыбы?
Неге муунуп тумчугам,
Чулп этип көлгө чөктүбү?
Неге жатат жер чапчып,
Ажалы чындал жеттиби?
Апаппак таңды түн кылып,
Ашыгым качып кеттиби?

* * *

Мен эшикмин,
Сен үчүн ачык турам.
Мен арманмын бүтпөгөн,
Жашып турам.
Мен жылдызмын,
Булутка батып турам.
Кышка айланым дартындан,
Үшүп турам.

ЖАЗ КЕЛСЕ

Жаз келсе айыл кулпурат,
Жаркыган көркө туйтунат.
Көңүлүң сергийт заматта,
Көк жыты урса буркурап.

Көз салып турсаң айланы,
Көңүлүң өзү байланы,
Канчалық токтоо болсоң да,
Калбайсың ага каймана.

Уй оттоп жашыл тулаңда,
Кой өрдөп колот, кыранға,
Үч-үчтөн уйкаш кайталап,
Үпүптөр сайрайт дубалда.

Көгүчкөн таңда «быгылап»,
Чыйырчык көркүт сулуулап,
Алманын кылда башында,
Арпаңы үнү кубулат.

Таранчы «чырк-чырк» теректе,
Таан топтол учуп белесте,
Жапжашыл бетте жоогазын,
Жалбырттайт окшоп желекке.

Жаткандай болуп ураалап,
Көккарга «кра-а-а, кра-а-алап»,
Жалама жардын бооруна,
Жұн-пүнүн ташыйт уялап.

Акыйып көчө сагаалап,
Ит үрсө кәэде «авалап»,
Ээрчишип ач көз кузгундар,
Куркулдайт көктө табалап.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Кыйкылдап эшек айкырат,
Кыйналган өндүү кайгырат.
Өзөгү күйгөн эмече,
Орттөнүп үнү кардыгат.

Музоосун издеп уй мөөрөп,
Козусун эңсеп кой маарап,
Кызыгып кыбыр-сыбырга,
Бүркүттөр көктө айланат.

Асмандал кара шакылдак,
Алакан өндүү чакылдап,
Тоок чуркайт үйдү айланана,
Уясын көздөй какылдап.

Таш-ташка чуркап кедендей,
Табыштан чоочуп элеңдеп,
Кекилик сайрайт корумда,
Тыңшасаң үнү сонунда.

Айылдын жазы таптаза,
Абасы дагы башкача.
Айылдын жазы дейбизби,
Ар түркүн ыр, күү акпаса.

* * *

Азайбас шыктын кешиги,
Ар дайым ачык эшиги,
Акындын ою бөлөнгөн,
Ала-Тоо ырдын бешиги.

Аскадан түшкөн чубагы,
Асманга тийген кулагы,
Адамдын моокун кандырган,
Ала-Тоо күүнүн булагы.

Ай сылап жаткан далысы,
Айтылуу көркүн нагызы.
Кыялдай сайма Ала-Тоо,
Кыргыздын журөк кагышы.

БИР КӨЗ КАРАШ

Бир көз караш серпип өтсөң,
Миң ой урду делебемди.
Сен бурулбай басып кетсөң,
Эрким сага тебеленди.

Сен ким элең, кайдан келдиң?
Мен адаштым таппай дайның.
Бул көз караш кандаң белгисиң?
Балким болбо менин кайгым?..

Кайгым болсоң неге мени,
Таттуу кылып чайкап кеттиң?
Сыяктанып Құндун деми,
Бүт денеме таркап кеттиң.

Балким таза аба белен,
Жаңылаган өмүрүмдү?
Же күүсүңбү жетпес ченем,
Көкөлөткөн көңүлүмдү?

Бир көз караш сенден тартуу,
Марттыгыңдын күкүмүдүр.
Көз аркылуу жаңсан айтуу,
Сүйгөн белги бүчүрүдүр.

Не болсо да кайра дагы,
Бир серпилсе мага көзүң,
Өмүрүмдүн күнөз жагы,
Деген турам сенин өзүң.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

КЫРГЫЗСТАН ЖАКШЫ ЖАЙ

Салаа-салаа капчыгай,
Күрпүлдөгөн өзөн, сай,
Ак мөңгүсү жаркыган,
Кыргызстан жакшы жай.

Адырлары малга бай,
Өрөөндөрү данга бай,
Сааса байлык түгөнбөс,
Кыргызстан жакшы жай.

Алтын, күмүш, жез, калай,
Сурма, сымап, мис далай,
Санат жеткис сан байлык,
Кыргызстан жакшы жай.

Жайлоого бай, көлгө бай,
Тоосу чилде, түсү жай,
Келген киши кеткисиз,
Кыргызстан жакшы жай.

Элдери бар ишке шай,
Уул, кызынын иштеши ай!
Эмгек менен көз ачкан,
Кыргызстан жакшы жай.

Салаа-салаа капчыгай,
Шарпылдаган өзөн, сай,
Керме тоосу келишкен,
Кыргызстан жакшы жай.

БАР ТИЛЕГИМ

Акыл айтат мага далай жакшылар,
Иш жагынан менден өөдө бактуулар.

Мени көрсө күлүмсүрөп кубанган,
Мен билбegen далай-далай жакшы бар.

Акыл сурайт менден далай барктуулар,
Эмгегинен элге сиңген салттуулар.
Айткылачы, кими алардын бактуулар?
Айткылачы, кими алардын жакшылар?

А мен болсо акынмын бир кичине,
Алымсынбай келаткан өз ишине.
Өлбөс болуу, улуу болуу деген сөз,
Өңүм түгүл киргени жок түшүмө.

Бар тилегим: элge жетсе жазганым,
Ошол эле байлык, сыйлык, тапканым.
Башка акындар жазсын мейли кашкалап,
Мага жетет жазсам калган жактарын.

Бир тилегим: эл сөкпөсө кебимди,
Эл бааласа, эл түшүнсө жөнүмдү.
Керек болсом бүгүнкүгө, эртеңге,
Эртең баалар менин өмүр чегимди.

ЭЭ, АКЫНДАР!

Ээ акындар, жакшылыкты көрүп өт,
Эл менен бол, эл шартына көнүп өт.
Бирөөлөргө бир ооз суук сөз айткыча,
Кур дегенде бир жылуу сөз берип өт.

Ээ акындар, адамзатты сүйүп өт,
Эл тагдырын көңүлүңө түйүп өт.
Апаң туулган, атаң туулган жергеге,
Ар качандан бир качан баш ийип өт.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Жеңил әмес оор жүкту артып өт,
Доорго өзүңу талкуу кылып жанчып өт.
Кандай алда, кандай шартта калсаң да,
Элге аябай алкышыңды айтып өт.

Өтөөр күндүн үлүшүн бүт алышп өт,
Әч калтыrbай өзүңдү бүт салышп өт.
Эртеңкиге элди бүтүн чакырып,
Келечектин добулбасын қагышп өт.

ЖАЛГЫЗ БОЙ КЕМПИР

Тарс этип эшик урулса,
Селт эте түшөт ойгонуп,
Согушта өлгөн күйөөсүн,
Эсине салышп ойлонуп.

Кылдырт деп какса терезе,
Кылт этет уулу эсине,
Ошентип түндө келчу эле,
Буралган жигит кезинде.

Күрдөбөт үрүп басылса,
Кыңышлаар бекен деп калат.
Анткенде келчу инишин,
Айласыз ойлоп әске алат.

Улуса или коңшунун,
Эгесин көрөт элестеп.
Калбаган көңүл шордуу ий,
Дагы эле күтөт келет деп.

Миң санга кесип сарсанаа,
Уйкусун бөлөт барчалап.
Ушундай катуу жазаны,
Күндө эле тартат кайталап.

Жалгыз бой кемпир дагы эле,
 Жарынан үмүт үзгөн жок.
 Тыйылган менен кан майдан,
 Көөнүндө согуш бүткөн жок,

АШУУБУЗ БИЙИК АСАБА

Ашуубуз бийик асаба,
 Акылдан танам карасам.
 Асылкеч сулуу сени ойлоп,
 Ашууну сезбей баратам.

Чилденин күчү кеп эмес,
 Чын асыл сени самасам.
 Чыкыроон алса мейличи,
 Чымынча көрбөй баратам.

Сыргаяк тоонун боорунан,
 Зыркырап учат чиркин жан,
 Сен үчүн азап көп тартып,
 Сыздады жаным, карасаң!

ЭЛ ИЧИ

Айбандардан арыла элек эл ичи,
 Арылбаса не кылабыз, «мейличи».
 Адам турууп айбандыкка жол берсе,
 Анын али айбандыгы дейличи.

Акыл толо, эмгек толо эл ичи,
 Баары сыйган эл дегендин кең ичи.
 Эл ичинде ары, бери шүмшүндөп,
 Жарыбаган жалкоо жүрсө «мейличи».

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Аксымдардан арыла элек эл ичи,
Ачкөздөрдөн таарыла элек эл ичи.
Аксым кандай, ачкөз кандай экенин,
Жаштар көрсүн, тааный жүрсүн, «мейличи».

ӨМҮР ӨТҮП БАРАТАТ

Жанаша жайы, кышы корообуз,
Жай жайлап, кышта жакын конообуз.
Көрбөй калсак издешип,
Көрүшкөндө «сиз» дешип,
Тил учунан учурашып коёбуз,

Койлоруң өрдөсө тоо этегин.
Жайытың аралай чаап өтөмүн.
Ойгонсун деп оюнду.
Удургутуп коюнду.
Чакаларым калдыратып кетемин.

Ой менен кеч кирет да, таң атат,
Жаңы таң жаңы үмүт жаратат.
Эстейсиңби жаш улан,
Сезбейсиңби жаз улан,
Кыя жолдон сүйүүм өтүп баратат.

ЖИГИТ АА-А-АЙ!

Ак кыядан суу алчуу,
Булагым бар жигит а-а-ай,
Айдын нуру ойногон,
Турагым бар жигит а-а-ай...
Акыйбачы курбекер,
Ынагым бар жигит а-а-ай...

Көк кыядан суу алчуу,
Булагым бар жигит а-а-ай,

Күндүн нуру ойногон,
Турагым бар жигит а-а-ай...
Күйүкпөчү курбекер,
Ынагым бар жигит а-а-ай...

Ары, бери өткөнде
Көз салбачы жигит а-а-ай...
Ар күнүнө кат жазып,
Сөз салбачы жигит а-а-ай...
Арзыганың бар чыгар,
Кеч калбачы жигит а-а-ай...

МЕНИН ЭНЧИМ

Мага таалай көп кайрылып, көп келди,
Саа ылайык, саа жакынмын деп келди.
Эшигимди ачып, аттай берерде,
Көралbastык кайра артка тээп келди.

Мага атак, туу көтөрүп көп келди,
Сенин энчиң, сенин кезиң деп келди.
Майлуу устукан тиеби деп турганда,
Далай ирет кагыраган сөөк келди.

Менин энчим келди бирок, аз келди.
Көңүлүмө ан сайын жай, жаз келди.
Тагдырымдын сыйын көрөм деп турсам,
Далай ирет табагыма таш келди.

Менин энчим кимге кетти, ким жеди?
Мен да аны, башка дагы билбеди.
Ал ан сайын жарык толуп дилиме,
Өмүрүм да, көңүлүм да гүлдөдү.

Көбүн көрдүм жамандын да, жакшынын,
Көбүн таттым ачуунун да, таттуунун.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Келет бирок көзү болуп башаттын,
Булганбаган карылыгым, жаштыгым.

ЭЛИМ ҮЧҮН

Аккан күндөр – жер шыптырган ташкындар,
Эл көбөйткөн, эл азайткан ташкындар,
Ал ташкындын шапшабына күү төгүп,
Жүргөн учун, күйгөн учун бактым бар.

Элим учун дайра болуп аккым бар,
Жүрөгүмдү күкүрт кылып жаккым бар.
Отко айланып күйсөм жаным ыраазы,
Кыпын болуп уча алсам бактым бар.

Эл эңсеген тилек болуп шашкым бар
Бүт турманым ырга чайкап чачкым бар.
Музга айланып тоңсом жаным ырасы,
Демим чачкан элим барда бактым бар.

Элим учун жол да болуп жаткым бар,
Жол сырындай азаптарын каккым бар.
Элим тепсеп өтсө жаным ыраазы,
Элдин уулу боло алсам бактым бар.

Ушул күндөр жумшак, катуу башкы ырлар,
Үшүк чачкан, жылуу чачкан жаз жылдар.
Тикен болсом төө чайнаса мейличи
Адам болуп туулган учун бактым бар.

Элим учун жаным курман чапкым бар,
Акын деген оодарылгыс тактым бар.
Талпак кылып жүн сабашса мейличи,
Таман астын жай кылсам да бактым бар.

ДҮЙНӨ

Дүйнө таттуу, дүйнө ачuu жаалган.
 Дүйнө ысык, дүйнө муздак жаалган.
 Көлөкөсү, күн жагы бар сыйктуу,
 Дүйнө даамдуу, дүйнө супсак жаалган.

Дүйнө – Мезгил, Мезгил – Дүйнө – алмашуу,
 Бири менен бири дайым кармашуу.
 Жатса дагы бири бирин кемирип,
 Билинбестен бир бирине жалгашуу

Күн жарылат, түн жабылат ыгында,
 Жарылганы, жабылганы чыгым да.
 Күн менен түн өмүр, өлүм сыйктуу,
 Бири айкөл, бири ташбоор чынында.

Откөн күндөр ачылып да жабылып,
 Тагдырларга эки турдүү чагылып,
 Өмүр, өлүм эгешкенин белгилейт,
 Кадам сайын каргашага кабылып.

Ооба, Мезгил көзгө илешпей баратат
 Баарын кайра, баарын жаңы жаратат.
 Унутулат, унутулбайт өткөндөр,
 Тириүлөрдү артка кылчак каратат.

ТОО ТҮНҮ

Үкүлөр учуп түндөсү
 Саноорун Айдын чубады.
 Салаңдап турган кәэ жылдыз,
 Сай ташты көздөй кулады.

Бакырып элик текеси,
 Асканы урду жүрөккө.

Аркайган зоолор чуу түшүп,
Аңгырай түштү мүнөткө.

Күпүлдөп аккан өзөн суу,
Күүсүнөн жатты жаңылбай.
Жарака зоого ай сиңди.
Жамбашы карга чабылбай.

Көлөкө жутуп өзөндү,
Көрүнбөй көркү түнөрдү.
Жаркырап жаткан тири укмуш,
Жарыктык келбет түгөндү.

БАЙЛЫК ЖӨНҮНДӨ

Байлык колго азап менен келет ээ?
«Дагы дагы! Байысам» дей берет ээ?
Шиши толгон, куну бүткөн чагында,
Байлыгы өзүн шүмүрөйтө тебет ээ?!

Жаны тынбай күнү-түнү чуркайт ээ?
Байлыкты адам бир тыйындан курайт ээ?
Иш кыйшашадап кези келсе бир күнү,
Күм-жам болуп быркыранып урайт ээ?

Байлыкты адам пулга айлантып тутат ээ?
Малай болуп, кулга айланта тутат ээ?
Көрүнгөнгө көзү тойбой жутунуп,
Барган сайын кулк-мүнөзүн бузат ээ?

Барган сайын аз көрүнүп шашат ээ?
Көз баштыктай алк аябай ачат ээ?
Кыз-кыркынды күндө жаны барактап.
Уят-сыят деген андан качат ээ?

Жыргатып да, кууратып да эзет ээ?
 Шаан-шөкөт да өз чегине жетет ээ?
 Сулuu кыздын кучагына бир түндүк,
 Байлык түгүл башы кошо кетет ээ?

Байлык деген алтын, күмүш акча ээ?
 Байыса да пейил кургур ачка ээ?
 Бир тыйындын алқагына жармашып,
 Качан болсо көзү акча жакта ээ?

Байлык деген барып турган тажаал ээ?
 Бара-бара башын жутчу ажал ээ?
 Кара чымга калган чактабасылып,
 Учуп кетээр куюн менен шамаал ээ?

ӨМҮР ДЕГЕН

Өмүр деген ат чабыш,
 Ким билиптири маарасын.
 Кыйма чийме журсө да,
 Бир кылымдын арасын.

Өмүр деген мунарык,
 Умсундуруп чакырган.
 Эми серпе каларда,
 Дайны чыкпай жашынган.

Өмүр деген тарамыш,
 Күнү-түнү чоюлган.
 Эртең келээр күн сыры,
 Табышмактан коюлган.

Өмүр деген түпсүз ой,
 Улам жаңы төрөлгөн.
 Кәэде көккө учурup,
 Кәэде жерге чөгөргөн.

ЫСЫҚ-КӨЛ

Ысық-Көл жаш, карыга бирдей теңсің,
Эндей даркан бүткөн пейли кеңсің.
Атайы Кыргыз үчүн жарагандай,
Таалайдын таалайы да ушу сенсің.

Ысық-Көл сенден терең сыр болбойт әэ!
Адамга сенден жоомарт сый болбойт әэ!
Ақындар өлбөс ырлар жазса дагы,
Чынында сенден артық ыр болбойт әэ!





ПОЭМАЛАР



АК-БАШАТ

Баштасам казал деп турам,
Байыркы Чүйгө кеп бурам.
Бардыгын эмес, анчейин
Бармактай жерин кеп кылам.

Сүйлөсөм казал деп турам,
Сыймыктуу Чүйгө кеп бурам.
Салbastan баарын уйкашка,
Сөөмөйдөй жерин кеп кылам.

Мелмилдеп жаткан талаасы,
Мен кенен Чүйдүн баласы.
Аталган менен Чүй делип,
Ар түрдүү айыл арасы.

Көз кайкып жаткан талаасы,
Көркөмдүү Чүйдүн баласы.
Көрүнгөн менен бир түрдүү,
Көп эле аркыл арасы.

Айталса Чүйүм миң казал,
Ар жерин жазса бир казал.
Аңтара серпип коюнун,
Аа тете дастан ким жазар?

Бардыгын жазам дебеймин,
Баары бир сөзгө кедеймин.

Кыз чачы окшоп өрүлгөн,
Булакка сөзүм ченеймин.

Көрбөсөң Кара-Балтанын,
Көркөмүн козгоп айтамын.
Билбесен, Кара-Балтанын,
Булагын козгоп айтамын.

Чаң баспас анда турак бар,
Ак-Башат деген булак бар.
Тептегиз жерден сыйылган,
Тендешсиз көркөм чырак бар,

Ким деген мында келбеди,
Кимдерге кубат бербеди.
Жайлоого көөнүн айлантып,
Салкыны менен эмдеди.

Бурула азга калсаңар,
Бут сүртүп ага барсаңар,
Булбулга мукам үн берген,
Булактын сыры канча бар.

Атайлап ага барсаңар,
Ардагын эске салсаңар,
Агара түшөт көөнүңөр,
Азыраак ууртап алсаңар.

Тоорула токтой калсаңар,
Таазимиң жаспай барсаңар,
Торгойго чексиз күү берген,
Толкуган ою канча бар.

Канчалар келип сыйынган,
Канча арман мында жыйылган,

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Кылымды кууган кылымдын,
Өмүрү болуп туюлган.

Бергендер берсе аябай,
Пейлине жандын карабай.
Бет бурган жанды жыргатып,
Бешикте жаткан баладай.

Ак-Башат менен Орто-Суу,
Алтындай ойдун толтосу.
Адамдын көөнүн сергитип,
Айтканым андай болсочу.

Сөз жетпес сырдын чегине,
Шык бүтсө көркөм кебиме,
Ак-Башат асыл булакты,
Айтыптыр акын дегилем.

Ыры келсе ойдун төгүлө,
Ыңырап ташып сөгулө,
Ылайык көрүп булакты,
Ырдаптыр акын дегилем.

Булактын аты Ак-Башат,
Булбулдар атын жатташат.
Бир тамчы суусун ичкени,
Бир жума бою макташат.

Күү чачып жатат Ак-Башат,
Күкүктөр атын жатташат.
Күбүнө түшүп жээгине,
Күн-түнү аны макташат.

Ак жамғыр мисал Ак-Башат,
Азбаган ойго чак башат.

Тандалган чыгармалар

Көзүнөн суусун бир жуткан,
Көп жылы ойго сакташат.

Ой саалып жаткан Ак-Башат,
Олчойгон ырга бап башат.
Он тамчы суусун ичкен күш,
Он жылы баркын сакташат.

Ак-Башат агат таптаза,
Акканы дагы башкача,
Атадан бала сыйынбас,
Артылып көңүл чаппаса.

Айтмакчы ыйык жагы бар,
Адамдар келип табынаар.
Көрунөө булгап кеткендин,
Көзүнө кырык чабылаар...

Айтышат мында мекендей,
Ак жылаан жүрчү экен деп.
Айыкчу экен суусунан,
Ар кимдер келсе кеселдеп.

Байыртан элде кеп жүрөт,
Баккан жан марыйт деп жүрөт,
Атадан улап балага,
Тазалап көзүн көп жүрөт.

Андайдын бири Энөө дейт,
Айланып кетпес эле дейт.
Ал киши багып жүрбесө,
Ак-Башат болмок беле дейт.

Энөөнүн ата-бабасын,
Эркисизден эске саласың.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Муундан муун улап алар да,
Булакка бөлгөн санаасын.

Калтырып далай кылымды,
Канча муун ага жыйылды.
Энөөлөр ошо булактын,
Эсесиндей болуп туюлду.

Билбegen келип карасын,
Энөөнүн тогуз баласын.
Атадан калган ырасмы,
Алар да бөлөт санаасын.

Тазалап көзүн алар да,
Таптаган жорук бар анда.
Байыртан келген кесипти,
Баалабай койсо жаман да.

Барганың, ага баарсың,
Баарына назар саларсың,
Бурулбас өңү таптакыр,
Булактан таалим аларсың.

Кан көргөн таза булактыр,
Кул көргөн ыйык булактыр,
Кабагым-кашым дебестен,
Канча миң жылды сынаттыр.

Эки айыл мында кончу экен,
Эки өйүз малга толчу экен,
Кааласа чыбык кыркышып,
Казылар каркыт болчу экен.

Булактын көзү байдыкы,
Булганган майнап элдики.

Бажырап жаткан булак жок,
Баарына бирдей эмдики.

Чынынан бузбай сөз жөнүн,
Чырпымын айтсам өткөндүн,
Чыгымга элди тепсетип,
Чытырап болуш көпкөнүн,

Жерди да ээлеп энчине,
Сууну да ээлеп энчине,
Кокуйду салып чуулатып,
Койбогон адам эркине.

Суу башы болуп аныкы,
Жер башы болуп аныкы,
Кыйын оу болгон илгерки,
Кыргыздын өткөн тарыхы.

Кашкайган ушу булакта,
Канаттуу ойлор турат да.
Туптунук ушу булакта,
Турмуштун көркү турат да.

Жылт этип түндө биергө,
Жылдыздар түшөт шиверге.
Жылдыздар жуунуп-тарангтан,
Жыргалдын өзү биерде.

Караңгы чалбас жарык бар,
Канатын каккан тарых бар.
Бүлкүлдөп агып жаткансыйт,
Бүтпөгөн далай тарыхтар.

Эмгекчил элдин күчү бар,
Эненин аппак сүтү бар,

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Наристе кыздын көөнү бар,
Өчпөгөн тарых зээни бар.

Сыланган дарак бою бар,
Сулуунун таза ою бар.
Эндей асыл тилек бар.
Ээ бербес баатыр жүрөк бар.

Сызылып конгон чубак бар,
Сыпайы көркөм бубак бар.
Табышы чыкпас булут бар,
Таптаза ойго ынак бар.

Өңүнөн азбас жашаң бар,
Өмүрү бүтпөс казал бар.
Апачык күндүн таңы бар,
Адамдын өлбөс жаны бар.

Кемпирдин бырыш көзү бар,
Келиндин назик сөзү бар.
Акыры бүтпөс үмүт бар,
Азбаган такыр үлүш бар.

Буудайдын кызыл даны бар,
Булуттун назик чаны бар.
Арадан түшкөн толкун бар,
Ак жаандан калган шойкум бар.

Шамалдан калган канат бар,
Кызылча төккөн набат бар.
Дыйкандын ысык тери бар,
Эмгектин бүтпөс кеби бар.

Кызыктуу күнкү-түнкүсүн,
Кыз келин берген күлкүсүн.

Жадырай басып күнү-түн,
Жаш балдар берген сүйүсүн.

Ошондой кызык турак бар,
Суу болуп аккан чубак бар.
Капкагын али сала элек,
Комузга окшош булак бар.

Соолсо да канал, дайралар,
Соолубас өмүр анда бар.
Катса да канал, дайралар,
Картайбас өмүр анда бар.

Ким гана ага барбады,
Шыңгытып суусун канбады.
Кайнаган катуу ысыкта,
Канчалык кубат албады?

Малчы да келди а жайга,
Данчы да келди а жайга,
Сагынып турган кезинин,
Сабасы болду далайга.

Ак-Башат эми элдики,
Алтындай байлык жердики.
Атайлап барып ичкенде,
Артыла түшөт эл күчү.

Шаңдуу иши элдин эсинде,
Шайырбү келчү кезинде.
Буралып турган көп жолу,
Булактын тунук көзүндө.

Кызылча айдал даңқ алган
Кыргыздар угуп таң калган,

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Кыргыздан укмуш чыкты деп,
Кыйла эл бирдей тамшанган,

Заманы менен жарышкан,
Зууракан келген алыстан.
Сүйкәя карап талааны,
Суусунга жутуп канышкан.

Зууракан десе эл билет,
Сыймыктуу кең Чүй жер билет.
Сурөтү шаарда турбайбы,
Сырдаана ишин белгилеп.

Атайлап самап көргөнү,
Аруун да көңүл бөлгөнү,
Колунан ырыс төгүлгөн,
Койчунун мында жөн жөнү.

Кең арал келген, сагынып,
Керемет көзү чагылып.
Суктанта билген булакты,
Сүйлөсө сөзү табылып.

Гүлсайра келген тер боёп,
Сейдана келген ысыкта.
Кадимки эмгек адамы,
Сергээлдеп турса кызык да.

Ысыгын көрдүм биердин,
Нөшөрүн көрдүм биердин.
Эмгекке бышкан элиниң,
Өжөрүн көрдүм биердин.

Гүлмира кызда бой сулуу,
Күлмүң кез, назик ой сулуу.

Кызылча чапса талаада,
Күүсүнө жеткен болчубу.

Жалбыыйп жатса кызылча,
Жаркылдап көңүл учулса,
Жаныца кубат турбайбы,
Жакшы иштеп териң сызылса.

Беделер жатса чабылып,
Берметтер күнгө чагылып.
Механик келет турбайбы,
Мөлт эткен сууну сагынып.

От болуп көөнү жагылып,
Оргуштап күчү ағылып,
Окуучу келет турбайбы,
Отоону карай жабылып.

Карыя менен жаш келет,
Катындар менен кыз келет,
Каз катар туруп киргенде,
Кандай иш ага тут келет?

Ақактап чаңкаар убакта,
Алар да барат булакка.
Ак саба болуп бышылып,
Астынан тосуп турат да.

Үйлөнгөн жубай барышат,
Үйрүлүп түшө калышат.
Бурулбас үчүн ант берип,
Булакка оюн салышат.

Солдатка жөнөөр бозой да
Самаган жайы ошол да.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Атайлап ага барышат,
Ак тилек оюн салышат.

Коштошуп ыйык булакка,
Колдорун сунуп турат да.
Эндей таза Ак-Башат,
Эреркеп сөзүн угат да.

Жакшылык башы ошерде,
Жаңылык башы ошерде,
Алкышың айтып кетесиң
Ак-Башат баккан ошо элге.

Барганың анда баарсың,
Баа жеткис ишке канадарсың.
Баа жеткис андай мамиле
Баркынан маашур аларсың.

Көрүшөт ага барышкан,
Көркөмүн байкап алыштан.
Тепсебес үчүн талааны,
Тептегис асфальт салышкан.

Караанын серпип шиберден,
Карагай көкө тирелген,
Казга окшоп баскан ээрчишип,
Кайындар жәэкке сүйөнгөн.

Болжолсуз көздү тоюнткан,
Поруму укмуш болушкан,
Апаппак болгон бетондон,
Боз үйлөр жасап коюшкан.

Жарыя салам элге мен,
Жаркыган ыйык жергемен.

Жакшынын жасап жакшысын,
Жакшы ээ жакшы әл деген?

Барганаң ага баарсың,
Баркына жердин канарсың,
Сөөлөттүү бүткөн әлди эстеп,
Сөзүмө назар саларсың.

ТОРГОЙ КҮҮСҮ

Чыңгыз Айтматовго

Учуп чыкты боз торгой,
Биздин тоолуу Мекенден,
Күмүш-Тоонун уурчугу,
Талаастагы Шекерден.

Учуп чыкты күү төгүп,
Күн нурундай тамырлуу.
Учкун болуп жылыткан,
Көңүлдөргө жагымдуу.

Тарам-тарам жол кетсе,
Тарамдарын кубалап,
Тамшандырган окшоду,
Ташты дагы дувалап.

Кыйма-чийме жол кетсе,
Кыябын таап ағылды.
Кара жердин тамыры,
Сыяктанып жайылды,

Кызыктырды дүйнөнү,
Кыргыз күүсүн кайырып.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Комуз болуп таңшыды,
Кылым ою чагылып.

Тээ ободон – бийиктен,
Тоо башынан күү чалып,
Күүсү такыр жап-жаңы,
Күн нурундај уурталып.

Ак таң атса чыгыштан,
Ак нуруна жуунду.
Адыр, түздүн бетине,
Ак таң болуп туулду.

Ак жаан менен майдалап,
Аралаша себилди.
Адырлардан, кырлардан,
Шүүдүрүмгө чөмүлдү.

Аска серпе суу акса,
Агымына кошулду.
Асмандаган бүркүттүн,
Канатында отурду.

Көк аскадан урулган,
Шарга тике атылды,
Көк чаар балық өндөнүп,
Көп ташкындан ашылды

Жаркылдаса чагылган,
Жарыгына сицилди.
Көк деңиздей толкундал,
Көңүлдөрдү чимирди.

Өйдө-төмөн жол жүрсө,
Желге күүсү жуулду.

Жел жетпеген кээсинин,
Армандарын суурду.

Күбүп жатса кайруусун,
Күүгүм чалгыс таң атты.
Күн учкуну орогон,
Күүсу элге жарашты.

Ай аскадан эңкейсе,
Айга жууду ойлорун.
А сяяктуу кыдырды,
Океандын бойлорун.

Элге айтты даңаза,
Элдин элдик күрөшүн.
Тукум улап из калар,
Үзүлбөгөн жүйөөсүн.

Ата менен баланын,
Элдин элдей кеңдигин,
Эне болгон чыдамкай,
Жер дегендин жердигин.

Эл менен да сүйлөшүп,
Жер менен да сүйлөшүп,
Таңшып жатты таңдан кеч,
Торгой салтын үйрөтүп.

Адам көзү жетпеген,
Кыз жүрөгүн аралап,
Кыз назигин сезбеген,
Суз жүрөкту жаралап

Сулuu бетке нур төккөн,
Сүйүү болуп кубулду,

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Аза күткөн кемпирден,
Кошок болуп чубурду,

Калайыктын оюна,
Кан сыйктуу тарады,
Атасы өлгөн согушта,
Жетим болуп каады.

Каңырыгын түтөткөн,
Кара жерге үн кошуп,
Калайыкка таралды,
Кайруусуна муң кошуп.

Чал өкүрсө шолоктоп,
Сакал серпкен жаш болду.
Фашисттердин, кептелген
Алкымына таш болду.

Жесир калган келинди,
Жетим калган баланы,
Ала билип арманын,
Жер сыйктуу каады.

Күмүш саамай жаз болуп,
Көлкүгөнү наз болуп,
Толкундарда куланды,
Сүйүүсүнө мас болуп.

Чөлгө серпти бир туруп,
Көлгө серпти бир туруп,
Эл атынан сүйлөдү,
Элеп салды дүйнөнү.

Күү чачылды, күү жаады,
Күнү, түнү күү саады.

Күндө уккан кең дүйнө,
Күндө уксам деп суусады.

Жыл айланып жыл келсе,
Жылда күсү артылды.
Булагындей сагынып,
Жер шары бүт талпынды.

Жаан өткөндө жаз күнү,
Жаңы нурдун ашыгы,
Жаан төрөгөн дүйнөгө,
Жазғы суудай ташыды

Чындык сырды сүйлөдү,
Чымыратты дүйненү,
Күү терметкен көңүлдөр,
Селкинчектей бийледи.

Жазга дагы урунду,
Кышка дагы урунду.
Торгой эмес тоо сайрап,
Жаткан өндүү туюлду.

Боз торгайдун үнүндө,
Аска жүрдү кол жеткис,
Адамдардын тагдыры,
Чубай берди ой жеткис.

Обологон боз торгой,
Тагдыр элер элекпи?
Дагы учту оболоп,
Дагы эмне демекчи?

Кыргыздын бир торгою,
Кыйла ашуу, белести,

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Кыркып өтүп аз жылда,
Кылым менен төшешти.

Кылым демек, кылымдын,
Оюн айтты бир туруп,
Кыйын деген эң бийик,
Ашуусунан унчугуп,

Ал барбаган жер калбай,
Ал жетпеген эл калбай,
Аттай чапты дүйнөнү,
Айылына баргандай.

Чайпап өтсө күүсү анын,
Чыгыш менен батышты,
Түрдүү тилде тамшанып,
Таазим кылыш жатышты.

Торгой дилин баштады,
Торгой күүсүн баштады,
Көп торгойдон кеч туулуп,
Калса дагы жаш жагы.

Көп торгойдун ичинен,
Бир башкача үн салып,
Күүлөп учту канатын,
Күн алкағын курчанып.

Кызык күүгө термелип,
Кызыл-кызыл жар калды.
Таңшыганы бөтөнчө,
Жардын сүрүн алганбы!

Кайруусуна серпилип,
Кашка баштуу зоо калды.

Ханга салам бербegen,
Зоонун сүрун алганбы!

Келки-келки күү таштап,
Кең дүйнөнү байытты.
Улуулардын улуусу,
Угуп маашырланышты.

Кылымды бүт терметти,
Кагып торгой жүрөгү.
Жер шарына айланды,
Жай алуучу түнөгү.

Кубулжутуп сайраган,
Тыңшай берип торгойду,
Толкуганы бүтпөгөн,
Элим торгой болбойбу.

Мукам күүнү шимирип,
Жерим торгой болбойбу.
Аны тапкан Ала-Тoo,
Балким... өзү торгойбу!

КӨЛ КАЗАЛ

Эс тарткан кезден байралып,
Эркиңе тағдыр байланып,
Көз көргүс алыс жүрсөм да,
Көңүлүм сага айдалып,

Сагынган Ысык-Көлүмсүн,
Сайраткан тилди жөнүмсүн.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Сайратаар көркүң болбосо,
Саа санаа кайдан өрүлсүн.

Көргөну келип жыргалың,
Көп эле сени ырдадым.
Татканы келип жыргалың,
Тамшанып далай ырдадым.

Шарына кирдим ағылып,
Толкунга тулкум чабылып,
Көбүктө жүрдүм канча ирет,
Көлбүгөн сууга малынып.

Канчалық көрсөм танбадым,
Кагуулап жерип чанбадың.
Кумуна дарай кактанып,
Кумарым канып чардадым.

Тереңиң абдан тереңсің,
Кенениң абдан кененсің.
Келберсиген сулуу кыз,
Нурунан бүткөн белемсің.

Тунуктан ашкан тунуксун,
Тазадан ашкан тазасың.
Талпынгган бала өндөнүп,
Тамаша куруп жатасың.

Шыркырап күмга чабылып,
Чабылса жарық чагылып,
Серпиле түшсө шибери,
Богокко бермет тагылып.

Көкүлдәй болуп жайылып,
Саамайдай желге чалынып,

Тандалган чыгармалар

Ай, жылдыз жатат карытып,
Ай, Күнгө жүзү малынып.

Көбүгүн күчөп көбүртүп,
Күү төрөп күүсүн элиртип,
Жомоктон бүткөн көл жатат,
Көргөндүн көөнүн семиртип.

Агымы ташка бышылып,
Арыктап жээги жышылып,
Желп эте түшөт көйнөгү,
Жылкыга тийсе кысылып.

Таштарга серпе атылып,
Таруудай болуп чачылып,
Көйкөлө түшөт бир туруп,
Көбөөлгө көйнөк жашырып.

Таң аткан кезде сөгүлүп,
Таптаза кумга өбүлүп,
Көзүндөй каухар шакектин,
Көл жатат ойдо төгүлүп.

Түш болгон кезде жалтылдан,
Жакуттар чачып жаркылдан,
Агарган толкун сүрүлөт,
Ак канат болуп шартылдан.

Күн чалса акак жагылып,
Ысык-Көл ойнойт жарылып.
Шакекке окшойт перизат,
Колуна жүргөн салынып.

Чарпылып жээги таштарга,
Чачылып нуру аскарга,

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Көмкөрүп койгон эмедей,
Көмүлүп жатат асманга.

Агара түшүп жондонуп,
Аңдыган өндүү комдонуп,
Айнектей кәэде быркырайт,
Агымы алтын тор болуп.

Ачуусу келет бир туруп,
Атырылып жулкунуп,
Аркада калган кылымдар,
Арманын козгой унчугуп.

Кез-кезде муунат тумчугуп,
Толкундуун уурту чулчуюп.
Кез-кезде ырдайт күн-түнү,
Кез-кезде тымат сыр тунуп.

Шарына шарды өңерөт,
Шарпылдай кулап жөнөлөт.
Тултуя түшүп кай күнү,
Түбүнө ойду чөгөрөт.

Сабаса жамгыр чөлмектөп,
Шар кулайт шарга әмгектеп.
Ар кайсы жылга буркулдайт,
Айкыра суусу дөңгөктөп.

Жылгадан жылга артылат,
Кыяндар күчөп шаркырап.
Ар өзөндөн аккан суу,
Көлүмө учат заркырап.

Ташкындуу суулар шар аккан,
Карагай аккан, сал аккан,

Тандалган чыгармалар

Сүйүү да аккан, кан аккан,
Кылымдардын баары аккан.

Серпиле шарга ыр аккан,
Ыр түгүл шордуу ый аккан.
Кылымды кылым тебелеп,
Кылымга күбө сыр аккан.

Жээгинде кимдер баспаган,
Өмүру кимдин акпаган.
Өзүңөрсүңөр аккан суу,
Өмүрүн таза сактаган.

Тойлордун көрдүң түрдүүсүн,
Ойлордун уктуң сүрдүүсүн.
Кууша бердиң сен дагы,
Кубалай чапса түндү күн.

Өрүшүң ордой мал акты,
Өмүрү кемип эл акты.
Өчөшкөн окшоп кез-кезде,
Өкүмү күчтүү сел акты.

Чырпык да сенден көгөрдү,
Чымчык да сергип төрөлдү.
Кылымды кырккан жар кылып,
Кырсык да сенден төрөлдү.

Ар жылга сайын бир өзөн,
Айланы көлдө миң өзөн.
Артыла берет көркөмү,
Ар өзөнгө түнөсөң.

Ақактай суусу таптаза,
Ыр бүтпөс ырдан мактаса.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Купулга толбос анчалык,
Кой болуп көлгө акпаса.

Адырлар, кырлар, жылгалар,
Адыр мал, кыр мал, жылга мал.
Карагай, арча чаташкан,
Ай тийбес далай жылга бар.

Кооз экен үчем Кой-Суулар,
Козгогон ойду ой суулар.
Каптатып коюп жәэгине,
Чубактап жатат койчулар.

Койлору кайсы, таш кайсы,
Колоту кайсы, саз кайсы?
Ак чууда болуп көбүрөт,
Кой жаткан далай ак тайпы.

Ар бириң жазса миң дастан,
Аска-зоо башын ким баскан?
Айланы чалып көл көркүн,
Айтуучу ким бар бир баштан?

Талдуу-Суу менен Өрүктүү,
Тартылган сайма көл үстү.
Кой акса беттен тиктейсиң,
Көргөндөй аппак көбүктуү.

Карасаң көңүл ырдаган,
Жети-Өгүз, Аксуу, Жыргалаң,
Кайнаган ысық арашан,
Канчалық адам жыргаган.

Көк-Жайык менен Түргөндүү,
Көрдүңөр бекен гүл кенди?

Тандалган чыгармалар

Күн жүрсөң жылдық дем берген,
Күлүндөп жаткан дил кенди.

Кереге-Ташы кереге,
Керемет тура эңеле,
Уук сайып, тұндық көтөрсө,
Үй болот бир зор дегеле.

Баа жетпейт айтса Киндикти,
Абасы асыл әндиктүү.
Асманы сонун көрүнөт,
Ачкандай болуп тұндықту.

Тоң менен Тосор бир салаа,
Тоолору жатат миң салаа.
Ой, кырын жүрсөң аралап,
Ой туулат сага миң талаа.

Ким гана билбейт атагын,
Койсары, Чолпон-Атанын,
Ал менин өмүр дүкөнүм,
Ал менин бүтпөс казалым.

Санташы менен Каркыра,
Саматкан көңүл жай тура.
Келтире кооздоп ырдаса,
Көп дастан жатат айтууга.

Тұндуғу менен Түштүгү,
Батышы менен Чыгышы,
Биринен бири артылган,
Кыргыздын бүтпөс ырысы.

Жери да түгүл асманы,
Асманы түгүл аскары,


НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Айныбас байлык эмеспи,
Асмандал жаткан ак кары.

Кендер көп мында каза элек,
Сырлар көп али ача элек.
Аска-зоо жатат менменсип,
Адамдын буту баса элек.

Ушунун баарын көл дейбиз,
Ээлеген кыргыз эл дейбиз.
Энедей турса күлүндөп,
Канткенде самап келбейбиз.





РОМАН



ТАРЫХ ЭСТЕЛИГИ

(документалдуу, тарыхый роман)

БИРИНЧИ БӨЛҮМ

1

Тоого жармаша түшкөн кыштактын чет жагындагы аңчадан үч күндөн бери бир жоору куйрук чоң кетмен өйдө-ылдый сороктоп, кезегинде аңдан бүткөн бою баткак болуп, өзү күнгө аябай күйгөн, тыгырчыгынан келген жигиттин көөдөнүнө дейре көрө калып ары-бери өткөндө Уркуя эриксизден ага көз кырын салар эле. Анткени ал жигит Уркуянын дал ары-бери өтчү жолунда болчу. Эртеден кечке чейин бир тынбай лакылдата кетмен шилтеп, кезегинде гана аңдын жээгине отура калып бирдеме жал-малаган болбосо, оңдуу тыныкканын көргөн жок.

Түш ооп бараткан. Айлана күн алтабынан көлкүп эрип кетчүдөй булоолонуп турат. Кыштак элинин ишке жарраганы талаада, иште. Кемпир-кесек, бала-бакыралардын бирин-сериндери гана көчөдө болбосо, калгандары чәэнге кирип кеткендей тым-тырс. Демейде мобу кыштактын чет жагындагы тектирде күрөшүп күч сыйнашып, бирин бири жеңип, биринен бири жеңилип, бирин бири тукуруп, кайрапшырып жатчу чурулдаган үйлөр да жок. Ысыктаңбы, жумуштун катуулугу себеп болуп эне-аталары үйүндөгү болгон бардык күчтү жумшоого тыры-



шып талаага айдашканбы, деги балдардын демейдеги оюну да басылып, айыл ичи көңүлсүз көрүнөт.

Уркуя так күндөгү каадасынча ысыктын кайнап турған кезинде эки чака сууну апкечке ийинdep, бир кара чайнекти колуна кармай декилдей желип келатты. Апкеч солк-солк этип кыз баскан сайын сынып кетчүдөй ийилет. Чакалардагы суу мелт-калт болуп чайпала, кәэде бир-эки ууртамдайы жарк этип төгүлүп кетип барат. Андай ысыкта так ошо бир ууртам суунун төгүлүп калышы да аянычтуу көрүнөт. Кыздын бели тақ өзү суу ийинdep келаткан апкечтей солкулдан ийилет. Кәэде чаканын оогон жагына бурала түшөт. Эми жыгылды дегиче болбой, карасаң, ал дагы эле декилдеп кетип баратат.

Уркуя так ылай ийлеп жаткан жигиттин жанына келип чакаларын жерге койду. Жигит ал кезде уч көздүү чоң калыпты бир жипке туткасынан байлап алыш жан алекетке түшүп кыш куюп жүргөн. Жигиттин бети-башынан тер мончоктоп куюлуп жатат. Аны аарчып коюу да эсинен чыккан. Бардык санаасы кечекиден көбүрөөк куюу.

Калыптагы ылайды көнтөрүп, калыбын ыкшап-ыкшап туруп көтөрүп алганда, кыш түспөлдүү уч ылай жалтырап калды. Уркуяга көңүл салган жок, кайта эле калыбын жибинен сүйрөгөн бойдон аңдагы ылайга карай жөнөп калды. Аңга кирип калыпка ылайдан дагы салып жатканда Уркуя «бул аңдын ичи кандай болду эken?» дегендөй түрдө барып карады. Аңдын ичинде уоткан ылай эң көп экен. Жалгыз өзү муунун баарын качан куюп бүтөрүн ойлоп кыз саал зааркана, жигитти аяй түштү. Жигит кетменди батыра-батыра шилтеп, заматта калыптарды толтурду. Дагы таштап кайта келатканда чакадагы суу көзүнө чалдыкты. Өзүнөн өзү тамшанып алды. Анын кебәэрсиген эриндери мурдагыдан беттер куудурап, ал түгүл желкиси бардай, кесилип кеткендөй көрүндү, кыздын көзүнө.

Жигит суу суроого батына албай кылчактап аңды карай аяк шилтегендө:

– Суу ичип алсаңыз, аке. Ушу ысыкта суусадыңыз го,
– дей салды кыз.

Анын шыңк эткен үнү ушунчалык жагымдуу угулду. Жалт артына карай берген жигиттин көзүн Уркуя эми гана даана көрдү. Бадырайган чоң карек мээримдүү тиктеп, чын айтасыңбы, же тамашалап жатасыңбы? дегендей суроолуу болчу. «Сен кайдан чыга калдың?» – деген эмече жигит заматтын ортосунда кыздын башынан аягына чейин көз менен бир серпип өттү. Мапмайдалап өруп, учтарын бирдей ак учуктаган кыздын конур чачтары асты артына чачылып, кызыл чийкил өңүнө дегеле кынагандай келишип турду. Кайкыраак мурду, сүйлөөгө эле беленденгендей жука эриндери, шумкар кашы бир бирине куюлушуп, өзүнчө бир жаратылыштын көркүн түзөт. Эскирип калган менен таза жуулуп, жакшы тапталган карала шайы көйнөгү, аны чыпыйта кармап турган кара сатин чыптамасы деле жарашыктуу болчу. Жылацайлак бутунун жондорунда чаң турду. Узун ыштанынын бағелегинин учу бырышып, арка жагы саал кайрылып калган. Кыз жигиттин көзүнө деле кичине көрүнгөн менен баш териси тириүү, өзү сезимдүү экенин байкады.

– Чоргодон жутсаңыз, аке!

Шыпыйлдап-ыпыйлдап кыз чайнекти жигитке алыш жетти. Жигитке ушул тапта так ошондой мамиле керек бelem, сууну чоргодон кылкылдатып жутуп кирди. Чайнектеги суу барган сайын азая берди. Ал канчалык көп жутканына, берген суусу жакканына ыраазы болгон кыз аппак тиштерин жаркырата жылмайды. Беттери албырып кетти. Суусуну канганча ичип, чайнекти жигит ээсине берди.

– Опкоктук кылыш, баарын ичип алдым көрүнөт. Ысыкта убара болгон эменди...

– Тамактан өксүсөк да суудан өксүй элекпиз го. Таман жыртылмак беле, дагы бир чуркап барып келем, ушу турган жерге. Дагы ичсеңиз.

Өзгөчө «дагы ичсеңиз» деген сөз жумшак, жылуу чыкты. Кызды жалт бир карап алыш, жигит ишине кетти.

Кыз азга көз жүгүртуп турган соң чакаларын көтөрүүгө киришти. Солк-солк этип декилдеп бараткан кызды жигит аздан кийин өзүнөн бир топ алыс жерден көрдү. Ошо бойдон жигит ал кыз туурасында ойлогон жок. Ал түгүл эсинен чыгып да кетти.

2

Эки чака, бир чайнек көтөрүп кыз кирген үтүрөйгөн боз тамдын ылдый жагындагы боорчодо бир ак эчки аркандалып турчу. Огород боюндагы тоスマғо жармаша чыккан өлөң чөптүн терисин тетири аңтара эбак оттоп бүткөн белем, бой тирешип катары менен турган калдайган төрт түп аке скенин билегине жармашып, тишинин жетишинче кабыгын аарчый, кемире берчү. Уркуя деген жанагы кыз ал эчкини күнү кечке далай мертебе каторуп аркандалап, бирде андан, бирде мындан көрүнүп көңүл салбаган оюна койбой жигиттин көзүнө чалдыкчу. Так эле энесине окшогон эки ак улакты жарыштыра жетелеп келип түштө бир жолу, кечинде бир жолу азыраак гана сала берип, ийер замат тартып алып саап жиберчү. Эчки саалып бүткөндө улактарды коё берчү. Эки улак ак эчкинин эки жагынан кирип түрткүлөп эмчү. Алардын «ык-ык... макак-макак» деген үндөрү кезегинде жигиттин кулагына дапдаана угулчу. Эчкиден колу бошогондо кыз дайым огороддо жүрчү. Үй ичинин бардык жумушу анын мойнунда өндөнчү. Ошондуктан бул үйдө келин да, ишке жаарар уул да ошо экени байкалчу.

Жигит ылайдын эң акыркысын калыпташ таштап кайра тартканда күн алоолоп батып бараткан. Эки улагын ээрчиткен ак эчкини жетелеп үйүнө кирип кеткен кыздын артын гана көрүп калды. Мындан мурун деле жигит аны көргөн. Жанынан бир күндө нечен ирет өтчү. Көп өткөн кишилердин бири катары байкас алчу эмес. Эми эмнегедир карагысы келди. Аркасын, анан өзүн эмес, эки улагын ээрчиткен эчкисин көрүп калганына ичи ачыша түштү.

Эмне учүн антти? Аны менен жарытылуу сүйлөшкөн деле жок. Аты-жөнүн да билбейт. Бир гана жүз көрүшүп отурат. Баса десен! А балким... ырас әле... а-а, Колдош дей турган бул жигит так ушу жыйырма алты жашка келгиче такыр кыз менен бетме-бет келип сүйлөшпөгөндүктөн болуп жүрбөсүн? Ырас эле кыз менен сүйлөшүү, колукту алуу анын үч уктаса түшүнө кирчу эмес эле да. Оюна келген менен колукту алууга чамасы кана? Өзү минтип көрүнгөндүн кышын куюп, колегин коюп, дубалын салып, дагы ошол өңдүү табылган иштерин иштеп, «бөдөнөнүн үйү жок, кайда барса бытпыйлдык» деген мисал бүгүн мында болсо, эртең анда болуп, кара жанын карч уруп, бир оокаттын айынан шарда калкылдаган чамындыдай болду го. Бир тууганы Маткурган деле итке минген бир шордуу.

Колдоштун оюнда а деле, бу деле болгон жок, кыздын мээримдүү мамилеси жагып калды. Аны бир тууганынан жакын сезди. «Дагы ичсеңиз» деген сөзү кулагынан кетпей туруп алды. Ооба, ошол сез жигиттин деле түпкүрдө катылып жаткан адамдык сапатын ойготту. Ал суу эмес, суусунду кандыруучу мамиле берип кетти. Мындай жылуу жумшак мамилени жигит такыр көрө элек болчу.

Әчки аркандаган темир казык унут калган экен, ошону алганы келген Уркуя батыш жактан баягы жигитти көрдү. Ал эки колун аркасына алыш катып калыптыр. Баягы тердеген, баткак болгон чамбыл ала бою бүтүндөй алтынга айланып кетиптир. Ошондо далай кылымдан бери кебелбей, дүйнөнү көркү менен кооздоп, айланага тегиз көрк чачыраткан бир алтын жигитке окшоду. Жигиттин анык өз көркү бая чамбыл ала булганып баткак менен алек болуп жаткан эмес, так ушу окшоду. Ирмемде кыз көз кырын салып, ошол замат көз кырынан кетирди. Кыңылдал ырдаган болуп үйүнө кетти. Аздан соң огород жакта чымын-куюн болуп чуркап, андан-мындан бир көрүндү. А-а-а, тетиякка кураган бак-дарактардын сыйнуктарын терип койгон тура. Кичирээк көтөрүм отунду деле эптүү көтөрүп алыш кайра тартып келатпайбы!



Кыз андан соң көрүнгөн жок. Колдош баткак жабышкан бутунун жалкындарынан эпиз, иртесиз издерди жол чаңына калтыра басып кожоюндун үйүнө кетти. Кожоюн деген менен бай деле эмес болчу. Өз оокатына тың орто дыйкан болчу. Аны айылдагылар Мерген аке дешчү. Мергенчилик кылып аты чыкканынан эмес, жаш кезинде ичкиликтек кетип, кайда ичкиликтек болсо, кайда кумар ойногон үй болсо аңдып барып алардын арткан-калган кешиктерин ичип жургөндү адат кылып алыштыр. Кийин Алтынай деген башы ачык аялга үйлөнүп, ошондун кийин багы ачылган имиш. Ошо ар кайсы ичкиликтек кичен үйгө аңдып, барып акча төлөбөй ичкендигинен улам «мерген» атыккан. Эми анын атын эч ким билбей, бардыгы эле Мерген дешет. Мергенден эркек бала жок. Эки кызы бар эле, эки жакка күйөөгө берип, эми зайыбы экөө үйдө калды. Уч жылдан бери Мерген белим ооруйт деп бураңдап басалбайт, ылай ийлеп, кыш кую мындай турсун, короо шыптырып коюуга жарабай, саны бар, сапаты жок болуп турган кези. Болбосо мындай кышты өзү эле куюп алчу эр болчу. Ошо уулап арак ичип жургөн күндө деле эмгектен кайткан жан эмес.

Үйдүн жанындағы чөөттөгү сууга күндөгү қаадасынча Колдош баткак болгон бутун жуууп, эрикпей абдан тазалай кетти. Күндө келип бутун жууий берип, анын үстүнө көчөнүн желге учкан чаңы каптап чөөттүн суусу сар каймактап турат. Суу эле аты болбосо, суюктугу эле дебесе, ылайдын өзү. Суулугунан гана буттун баткагын кетирет.

– Колдош! А-ай үкөм!

Саал кысырандай сүйлөп үйдөн чыккан Мергендин үнү. Ал эми бир жакка жумшайт. Өзү такыр үйүнөн карыш жылбаган киши. Бирөө бирдемесин алып кетип кайтарбаса да, бирөөдөн бирдеме сураса да, жумуштан кайтар замат Колдошту жумшап үйрөнүп алды. Айтканына көнбөсө, барбай койсо ага арнаган тамагын бербей койчудай түрү бар. Колдош чарчап турганына карабай, тигинин улуулугун сыйлап, каякка жумшаса жүрүп кетет.

Эми дагы кайда жумшар экен? Ана, бир жак жамбашына салмагын салып ийреңдей басып Мерген келатат. Баягы үн чыгарганы бойдон унчуккан жок. Ал унчукпай келет. Жуп жеткенде тамагын жасап бир эки мертвебе какырынып-түкүрүнүп алат. Аナン жигиттин теке мандайына барып турат. Тиги жуунуп, тазаланып бүткөнүн жакшы байкайт. Качан жуунуп болгондо, суудан четтей бергенде гана айтарын айтат. Эми дагы ошентти.

— Балтаны апкеle кой, үкөм. Моу Уркуянын апасы апкетти эле, кайтып бербеди. А-а ай Уркуя! Алганды унупаган буларга не болду? Апкел деген кезде апкелчү эле, буларга не болду? А-а, Уркуя! О-ой, Бүбүкан! Жу-ма-бай!

Мерген бая түштө суусун кандырып суу берип кеткен кыздын үйүн карап бакырды. Анын үнү Уркуяларга туртай, жанындагы Колдошко араң угулду.

Колдош жым дей түштү. Тиги киши дагы кыйкыргыча жүрүп калды.

Уркуянын үйүнө киргендө кичинекей карала күчүк Колдоштун астынан тосуп чыкты. Деле ээсин көргөн эмече, аябай сагынып калгансып астына бир чыкса, артына бир чыгып, жата калып бутун жалап-жуктап жиберип, ойноого кыялданып жатты. Колдош күчүккө капар салбай түз эле каалгага барып, эшик астынан кыйкыра кетти.

— Үйдө ким бар? О-о, үйдө киши барбы?

Үйдөн бая түштө сууга кандырып кеткен кыз чыкты. Жигитти көргөндө саал жымырыла түшүп артына чегинди. Ошо арты менен басып отуруп үйгө кирди да, аздан соң узун бойлуу, карып калса да сулуулугу кайта элек калдайган бир зайдыпты ээрчите чыкты. «Бу жигитти кайдан көрдүм эле?» — дегендей түрдө аял Колдошту таңыркап карай берип токтоду. Алды менен келген жумушун өзү сүйлөсүн дегендей үмүттөндү белем, бир азга унчуккан жок. Жигиттен сөз чыкпады. Улуу кишиден мурун озунуп сүйлөөдөн тартынганы байкалып калды. Аңгыча:

— Арбаңыз, — деди жигит.



– Бар болуң. Келиң. Сизди... Бу жигит биздин айылдыкпыш, Уркуя? Курган жаным, тааныбай жатамбы? Баягы көз кайда. Кириң. Отүң төр жакка. Уркуя, мейманга...

Уркуя үй ичин иретке келтириүүгө, тиги конокко көрпө жаюуга жөнөй бергенин байкал, убара болбосун суранды жигит.

– Убара болбоңуз. Бирпаска гана келдим. Мерген акемин балтасы бар экен.

– Уркуя! Берип келген жок белең? Бечара кесел эме, капа болгондур ээ. Таарынып калгандыр ээ. Бере гой балтасын тезирәэк таап. Чурка бу мейман баланы убара кылып көтөртпөй өзүң жеткир. Буюмду алган киши өзу алпарган жакшы. Ошент, кызым! Так болуп үйрөн. Кир, уулум, мындай үйгө. Көчүк басып отуруп кеткен он, мынча кирген соң.

Бул зайыптын аты Бүбүкан. Уркуянын энеси. Анык үзүлгөнду улаган, жыгылганды жөлөгөн адам. Колунда жок болгон менен кабагым-кашым дебей, үмүт менен оозанып, үмүт алга жетелеп келаткандардын бири.

– Убара болбосонуз жакшы эле. Бара берейинчи, апа!

– Кыргызда, «күттүү үйдөн кур чыкпа» – деген ма-кал бар. Жашы болсун, кары болсун коноктун иши ко-нок. Сен чоочун көрүнөсүң балам. «Үйдөн кырк кадам алыстаганда адам мусапыр», – дечу карылар. Мерген-дин кышын куюп жаткан баласың го болжолу?

– Ооба.

– Уккам, уккам. Салынын баласы турбайсыңбы?

– Ооба.

– Каржайган бул катын үйдө жатып әчтемени андабайт деп ойлобо, балам! Айлыбыз эки болгон менен санаабыз бир болуп, кезинде Салы менен менин эрим алыш-бериши бар болчу. Алыш-бериш дегенде дүнүйө деп ойлобо балам. Салы да лакылдалап иш издеп, менин кожоюнум да лакылдалап иш издеп жүрүп табышкан экен. Силер баласыңар, аны кайдан билесиңер. Кезегинде аталамды кымыздан жакшы көрүп ичкен болчу сенин атаң. Өлгөн тура.

Ыйманы жолдош болсун, бейиши болгурдун. Дува кылып көюнчү, – деп байбиче ичинен бирдемелерди айтып эриндерин бүлкүлдөтүп азга турган соң кол жайды. Колдош да жайды колун. Экөө төц бата кылышты. Атасын тааныганаы Кольдошту анча-мынча кубандырып койду. Жигит саал жашый түштү. Эмнеге жашыганын өзү да сезбеди. Атасынын жакшылыгын эскерген дүйнөдө киши бар экенин өз көзү менен көрүп отурган учун ошенткендир... Балким, өзүмдөн башка киши атамдын жакшылыгын байкачу эмес деп ойлогон оюнун жалгандыгын, атасы чондук менен болбосо да, әмгек менен белгилүү экенин эскерип, толкундап кеткендир...

– Салыдан канчасыңар? Маткурбан беле? Дагы бир уулум бар дечү. Маткурбан болуу керек? Барбы? Оозунан түшүрчү эмес балдарын. Бияк-тияктан кара жанын карч уруп жүрүп тыйын-тыптыр тапса кейнөк-көнчөк сатып алыш маа көрсөтөр эле. «Муну Маткурбаныма алдыым. Муну Кольдошума алдыым. Туура эле келер. Менин көзүм көз эмес эле чен», – деп байкуш карс-карс күлүп калчу. Кайран киши, а дагы өттү дүйнөдөн. Маткурбан кайда? Анын оокаты кандай?

– Жакшы.

– Болсун, болсун. Мергендин катынынын колу ачык эле, тамактан өксүнткөн эместири. Кесмени чоң ууртасаң, Мергендин кабагы бүркөлөт. Сүт менен бүткөн сөөк менен чыгат тура. Бала кезиндеги адаты калган жок.

Бүбүкан апа ар бир сөзүн таптай сүйлөй да берди, дасторкон жайып, үйүндө болгон даамын жайнатып төгө да берди. Кызыл ала чыт дасмалга жыйырма чакты нан таштап, өрүк-мейиз төкту Корго көмүп койгон чөөгүнү бар экен, чай апкелди. Таза эле турган чыныны аябай суу менен жууп, ак майлык менен мисилдете сүрттү. Аナン чынынын түбүнөн гана кылып көк чайдан куйду да, жигитке сунду. Чай сунганды килейген күмүш билериги жарк эте түштү. Бүбүкан апа өткөн-кеткендөн кеп салды. Анын айттымына караганда боорун жерден алыш баса башта-

гандан бери эмгек менен, жакырчылык менен алышып келаткан киши. Быйыл кышында жалгыз эчки сатып алышкан экен. Анысы да эгиз тууп коюп, кактап саагандан тартынышат имиш. Антсе да бир күндө бир маал чай катык болуп, тамыр тартқандын иши тамыр тарткан деген сөздү эки уч мертебе кайталады.

– Мерген там салдырам деп жүрөт. Тамын сен көтөрөсүңбү балам?

– Билбесем. Ага сүйлөшкөн эмеспиз. Кыш куюп берүү милдетин эле алгам. Көтөр десе көтөрөбүз да, – деди Колдош чыныны жерге коё берип, жер карай, Бұбукан энеден иймене сүйлөп.

– Бир терезе, бир каалга сатып алып, шордуу Мерген кыш куйдурға баштады. Устун жок, чабактар жок. Дагы тамга керектер жок. Там салат деген ушу деп көздү жумуп алып киришкени кызык. Алтынай ақылдуу катын. Кой деп безилдесе Мерген болгон жок. Балканактай болгон уюн тарс базарга сатып жиберип, эми кылган иши ушу. Уюнун жарым пулун да чай-чамек деп жоготуп алды белем. Иштин көзүн тааныбаган жакшылыкка алпарбайт. Эми а-а деп сүтсүз аңкайып отуруп калышты.

Шыпылдай басып Уркуя келди. Үйгө кирер замат ал ишке киришти. Апасынын астындағы бошоп калган чыныны ала коюп чай куйду. Чуркал эшикке кетти эле, аздан кийин таза жуулган уч-төрт алма алып кирип меймандын астына койду. Кызынын билгичтигине ыраазы болгон эне салабаттуу жылмайды. Кары да болсо анын келберсиген сыпаты азыр ушунчалык мәэримдүү, сулуу көрүндү.

Чай ичилип аяктап калганда тыштан зонқ-зонқ эткен үн чыкты. Ал унду укканда кыз энесин жалт карады. Энеси капарына албагандай, сыр билгизбегендей болду. Аңгыча алиги үн дагы чыкты.

– Каңқылдап эле күнүгө кулак мәэни жейт, – деп кыз күнкү эткенде, Бұбукан апанын кабагы саал чытыла түшүп жазылды.

– Кой кызым, улуу кишини антчу эмес.

– Улуу киши болгондо, анан, ушунуку жакшыбы?
Күндө үчтөрт мертебе...

– Кой балам. Урушса урушат. Улуулардан тил уккан эчтеме эмес. Ошо бойдон кыз жым болду. Аңгыча балпалактаган ак ыштан кийген, кекүрөгү ачык ак жибек көйнөкчөн, эки шайы жоолукту соорудан өөдөрөктөн бошурак курчап салган бир калдайган ак сакал карыя келди. Такырайта чачын алдырган башында жапжаңы карала топу. Тoo текенин мүйүзүнөн қынаптап жасап, бетинин баарысына күмүш чеге, күмүш оймо-чийме түшүргөн кооз таяк таянып эшик алдына тура калган кишини Бұбukan апа изат менен үйгө чакырып тура калды.

– Арбаңыз, Ажы аке! Үйгө кирип чай ичиңиз, Ажы аке!

Ажы аке үйгө кириүү, чай ичүүнү ойлободу. Таягы менен келген жагын карай абаны жара шилтей берип жоон унүн зондукладатты:

– Бу сенин эчкиң жесин деп тиккен болсом да?..

Ажы аке сөзүнүн артын жутуп, муунуп токтоду. Бұбukan эне далай сөз менен айтып, эчкиси бир эле жолу киргенин, эчтемесине зыян келтирбегенин, эми гана жеткенде Уркуя барып кайрып айдал келгенин өтө жайлых менен түшүндүрдү. Ажы аке анын сөзүнүн бириң уккан жок. Капкайдагы өткөн-кеткенди козгоп, ал тургай Бұбukanдын жарыбаган турмушу, бактысыздығына дейре кордоп терип-тепчилип жиберди. Чалдын сөзү сөөгүнө өтүп кеткенде Бұбukan апа ордунаң турду. Түз эле эшикке чыкты. Ажы деп аталған тиги кишинин үйүн көздөй басты. Аны менен кошо Колдош, Уркуялар барышты.

– Кана, көрөлүчү, канча жерин биздин эчки жеп жиберген э肯. Чындал эле бүлүндүрүп жиберсе жыгылыштуу бололу. Зыян келтирбegen болсо, бир элбиз, эртең эле жүз көрүшөбүз, калыстык кылыңыз. Көп эле каарыңызды төкпөнүз, Ажы аке! Сизди алтындан, бизди жезден жараткан эмес кудай. Баарыбыз тең эле энеден чыкканбыз, Ажы аке ушунчалык дүнүйөңүз турат, эгиниңиз бир жактан, малыңыз бир жактан, соодаңыз бир жак-



тан жүрүп турат, Ажы аке! Чечилип кетип тиши тийсе тийип койгондур, эчки деген мен эмес да Ажы аке! Алмаңыздын бир тиштем кабыгын ушунчалык сөз кыла турган жөнүңүз жок эле, төрт күндөн бери чырдын аягы суюлбайт, деги көрсөтүнүзчү. Ошончолук эңшерип жиберген болсо төлөйлү дебедимби.

Бүбүкан байбиче Ажынын үйүн карай басканда Ажы Жумабайдын короосуна кирип, арылай баскан. Жоготкон бирдеме издеп жүргөнсүгөн. Бир маалда анын үнү дагы зонкулдады: – А-ай Бүбүкан! Бул эмне? Айткам, болду болбоду, ушулардын колунан келди дегем. – А-ай бул эмне? Алиги сокур эриң кайда – Жумабай! Бир көзүн бир көзүнө теңеп көюн, кайда алиги?!!..

Ажы таяктын учунан бир кара теринин үзүндүсүн илип көтөрүп алыштыр. Калдаңдап шашып келатат. Бардык жагын текши кылып чолок кырктырган ак сакалы диркиреп, эмне дегени билинбейт, жөн эле булдур-булдур эткенсийт. Оозунан ак ит кирип, кара ит чыгат.

Жакындан келгенде теринин үзүндүсүн таягы менен кошо жерге бир чапты. Жолдун, шылтоо таппай араң турган борпоң чаңы бурт этти.

– Атаганаңдын агзыга...мынабу не? Мунун атын эмне дейт?

– Онубу? Тери дейт. Эмне болуп кетти, мынчалык ба-кылдап?

– Ким уурдады десе?! Кандай кара шайтан үйүбүздү аралады десе?! Төлө теримди!

– Сиздин терициздин кереги жок мага. Этияттык менен сүйлөнүз. Арык болсо арыктырыбыз, ач болсо ачтырыбыз, акыры ууруулук дегенди билбейбиз. Сиздин терициздиди алыш, короого тытып салыш биздин колдон келбейт. Баягы кан ичкен заманыңыз жок, этияттай сөгүнүз. Көрек болсо барчу жерге барып коём?

– Бар! Колуңдан келгенди аяба! Айт, ошо барчу жерине, Ажы деген ажыдаар чыкты де! Төлө, ага чейин моу терини.

– Сиз эмне деп турасыз, терини уурдап алган мен болсом, аны короого тытып саламбы? Керекке жаратпайымбы бир. Эмне деп жок жалааны жаап отурасыз?

Ушу жагын Ажы ойлогон эмес окшойт, мизи кайта түштү. Эмне деп дагы жалаа жабууну оюнда издең жатты. Акыры деги тапты окшойт:

– Итиң уурдаган. Ит сеники. Же итиң өлтүр, же төлө, – деди.

Итим жок. Тырмактай күчүгүбүз бар, ал тери уурдамак түгүл куюп берген жарманы араң ичет. Эмне деп турасыз?

Тери жөнүндөгү жаңжалды тып баскан так ошо Ажы дегендин сары тайганы болду. Ажынын үйүнөн бир жилик эт көтөрүп локулдай желип огороддун жээги менен өтө берди. Аны көрүп калган Уркуя:

– Тигине апа, тигине, өз тайганы жептир! Этин көтөрүп баратат. Ажы акемин этин көтөрүп баратат, – деп жиберди. Ак каштары самсаалап басып турган көк көзүн Ажы алайта ачып алыш тайган жакты карады да, башын жерге салып басып кетти.

– Уруят заман дейт. Кедейлерге теңдик тийди дейт. Булар дале каныбызды минтип соруп жатат. Качан бир эркин дем алар күн келер экен, – деп Бүбүкан апанын каңырыгы тутөп үйгө карай басты.

Апасынын бул сөзү Уркуянын көңүлүндө калды. Мындан мурун буга чейин жеткире ойлоочу эмес, ойлоого кызыкчу да эмес. Кедей кедей, бай бай туулгандай сезчү.

Уркуя жаткандан кийин көпкө чейин ойлонду. Айылын-дагы байлардын, соң соодагерлердин бардыгын көз алдынан өткөрдү. Алардын батырап, ашып-ташып, арткан күрүчүн ит жебей жаткан турмушу, өзүлөрүнүн томаяктыгы эске түштү. Батырактарын сабаган байлардын бир тобун санады. Иштетип-иштетип алыш, анын жумушу бүткөндө бирдемеден жок шылтоо таап кууп жибергендери-ди, ал тургай так ошо батырактын өзүн жалаага жыккан-ды, төлөмөр, карыз кылганды көргөн. Айыл кеңешине ал

батырак арызданып барса, андан деле эч неме өндүрүп ал-баганын уккан. Анткени так ошо айыл кенешинин катчысы болуп мурдагы байдын баласы турганын айыл-апа кеп кылчу. Буларды ойлоп Уркуянын каны кайнады. «Мен эгер башкарчу болсом,» – деп тиштенди. Ал башкарчу болсо, кокус так ошо айыл кенешинин төрагасы болуп калса эмне кыларына акылы жеткен жок. Жөн эле ич күптүүсүн, байларга кегин билгизди. «Ырас эле ушулар да бизди ээзип келген. Биздин алардан эмнебиз кем? Иштегенин биз иштесек, апам айткандай, жыргалын байлар көрсө...» деп апасынын мындан мурун дагы далай ирет кулагына қуюп кан какшаган сөздөрүн эсine түшүрдү. Уркуя бир жээктен башка бир жээкке чыккандай, көзү ачыла түшкөндөй болду. «Жалаа жабалбай эле араң турат. Ыкыс берип, тап берип араң турат. Болгон биздеги бардык нерсени колунан келсе, тартып зордуктап алмакта ниети бар,» – деп кыжырланды кызыдын көңүлү. Чалды-күйду ойлор, жек көрүү сезими башын талап жатып кыз бир маалда уктап кетти.

3

Түш ооп калган кез. Колдош лакылдата топурак таштап, кетменин тындыrbай иштеп жаткан. Лапылдаган ысык ага кеп эмстей. Топурак барган сайын аңга толуп, көбөйүп, аңдын жээги кемирилип баратканына ыраазы.

Атала ичейин деп азыраак тыныга калган учурдун ортосунда жигиттин көзү бир нерсеге чалынды. Баягы күндөгү жайында аркандалып турчу ак әчкини бир өспүрүм бала атайы чечип жиберди. Эчки короосуна баштанды эле, аны атайылап айдал кечеги Ажы дегендин үйүнө кайырды. Ташка алыш кубалап жатып айдал барды. Огороддун бир ачык жеринен киргизип жиберип чуркаган бойдон кетип калды.

– А-ай бала! Бул эмне кылганың, жарыбагыр?!

Колдоштун үнүнүн бардыгынча кыйкырганы балага жеттиби, жеткен жокпу, бала артына кылчайбай кетип калды.

Аз убак арадан өткөндө баягы Ажы деген эмени кудай чындаш урду. Эчкини карматып алыштыр. Килейген соң колдору менен эчкинин моюнун бурай кармап бакыртып, аナン атайылап жерге басып алды да, ташка салып балталап жатып мүйүзүн чакты. Бир мүйүзүн түбүнөн омкоро чаап, бир мүйүзүнө тийбей койду. Эчкинин жибин чечип алыш өзүн кубалап жиберди. Эчки байкүш кызыл ала кан болуп бакырып-екүрүп үйүнө кетти. Уркуя талаага жумушка кеткен окшойт. Энеси Бүбүкан үйдөгү үй тиричилигин кылыш убара эле.

Бети-башын кан жая берген, жалгыз эле мүйүзу калган эчкисин көрүп жүрөгү оозуна кептеле түштү. Мойнунда жиби жогунан, мүйүзүн омкоро чапканынан улам Ажынын колунан келгенин билди . Так ошо кезде эшиктен табыш чыгып калды. Кызыл-Кыяга кеткен үч күндөн бери дайны чыкпаган бул үйдүн кожоону Жумабай келиптири.

– Бул эмне болгон? – деди Жумабай эчкини таңырактый карап, сокур сол көзүн дембелей калтырата берип.

– Ажы омкоро чапты, – деди зайыбы арыздана сүйлөп.

– Ажы? Кандай жөнү бар анын эчкинин мүйүзүн омкоро чапкыдай? Караган жок беленер?

– Аркандалуу турган жеринен алиги токолунун баласы күндө эле көз жаскырып чечип жиберет, күндө эле чечип жиберет. Уш-шу жубарымбектиki өттү.

– А-а, ушундай де?! Мен анын акесин таанытайын?! Баягы заманы жок анын, адам канын суудай шимирген?! Тарта жүрсүн тизгинин ал желмогуз?!

Жумабай ачуулана басып Ажынын үйүнө баратты. Ажынын иттери аздан кийин арсылдап үрүп, какап-чакап калды. Колдош бул чатактын арты эмне менен бүтөр экен деп турган болчу. Эми чыдабай басып барды. Ажы колунун канын жацы эле жууп бутүптүр. Ыштанына жаба берген кан ошо бойдон турат.

– Ажы аке, бул эмне кылганың? Эчкинин кандай жазыгы, мүйүзүн омкоро чапкыдай?!

Жумабайдын сөзүн деле таназар албай, эчтемеден камырабай туруп Ажы сүйлөдү:



- Аны ошо эчкiden сура.
- Сенден сураганы келдим.
- Мен көрүнгөн кишиге жооп бере бергидей. Жумабай эмес.
- Сен Жумабай болбосон мен Жумабай! Мен сенден суроо сурап турам?!
- Менден сураба, тагдырыңан сура ал суроону.

Ажы ыштанындагы канды чылапчынга жууй баштаганда:

– Тарт ары! – деп Жумабай чылапчынды тээп жиберди. Чылапчын калдандал кыйла жерге барып, бир түп алмага урунуп жатып калды. Чылапчынdagы суу чачылып, анча-мынчасы Ажынын ыштанына төгүлдү. Мунун баарысы Ажынын ачуусун келтирди. Мындан мурда деле адамга тике карап сүйлөбөгөн, үнүн катуу чыгарбаган Жумабайга таңыркай карады.

- Кутуруп кеткенсизбى?
- Ооба, кутуруп кеткем?! Сени капканы келдим?! Айт, неге эчкинин мүйүзүн омурда чаптың?? Айт, болбосо?!!..
- Болбосо эмне кыласың?
- Болбосо мүйүзүндү сындырам?!
- Мен омурганым жок эчкиндин мүйүзүн?! Бар ары!

Колдош чыдабай сөзгө аралашты:

– Ыйманыңзага камчы чаптай сүйлөңүз, карыя. Мен көрүп турбадымбы. Эчки үйүнө качкан ой-боюна койбой балаңыз айдал келип таштады. Мен кыйкырсам качып кетпедиби. Пайгамбар жашына барып калган салабаттуу адам эженсиз, убал эмеспи эчкиге. Байлануу турган эчкинин кандай жазыгы? – деди.

– Сен кимсиң такылдаган? Ары ылайынды билбей, неге биздин ишке аралашасың? Сени азыр айыл кеңешине сүйрөп барып текшертейимби? Качып жүргөн уурукескисиң го түрүнө караганда.

Ажы узун кашын иретсиз былк-сылк эттирип Колдошту карай басты. Эриндери калч-калч эткенин өзү сезген жок. Оң колу өзүнөн өзү кынындагы бычактын сабына

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

урунуп, анан мыкчый кармады. Эмне менен бутөр экен дегенсип Колдош көз ирмебей тиктеп турду. Жүмабай баланы бир мандем кылып салбасын деген ойдо эми ақырын аңдый Ажынын артынан басты. Колдошко жакындағанда Ажы бычакты коюп, жерде жаткан балтаны илип алды да, чабууга кыялданып тап берди. Артынан келаткан Жүмабай тигинин балтасын колунан жулуп алып, жерде жаткан тегирмендин эски ташына кош колдоп туруп мизинен чапты. Балтанын мизи былчыя түштү. Эмне болуп кеткенине түшүнбөй делдейген Ажы тиги экөөнүн каардуу түрүн байкап, жалтайлай кетти. Үйүнө кирип кетүүгө кыялданып артына бурулду эле, ошол тапта көче жактан келаткан чааракеринин биринин үнүн угуп кубаттана калды.

– Ай, бас бачым! Мени басмачылар өлтүргөну жатат, бас!

Кеөдөнү дагдайган бир кара жигит адыраңдап кирип келди. Басмачы дегени Жүмабай экенин көргөндө, иштин эмне болуп жатканына түшүнбөй, кандай буйрук болор экен дегендей түрдө кожоюнуна суроолуу көз кадады.

– Сой моуларды! Сой, жообун өзүм берем!

Кара жигит атылып Колдошко качырды. Колдош да карап турмак беле, тиги жетип келип алкымдан алганда анын колун катуу кагып жиберди эле, кара жигит артына серпилип чайпала түштү. Колдош чекене киши эмес экенин байкап, сездел калды. Кара күч жумшап алалбасын билген соң, тиги жерде жаткан балтага умтулду.

– Бала, сен эсинди жый! Кимдин камчысы болуп жатасың? Канча жылдан бери ушу кан соргучтун ити болуп жүргөнүң аз болдубу! Тарт, сорондой!

Жүмабайдын кескин айткан сөзү тиги кара жигитке жете түштү. Чабууга камынып турган балтасын ыргытып жиберди. Ажынын бир канча кайта тукуруп айтканына карабай тултуюп короодон чыгып кетип калды. Ал кеткен соң Ажынын ындыны өчө түштү. Кабагын карыш салып жер карады.

– Мойдун басмачынын баш кесери болуп жүрүп ичкен каның аздык кылса керек?! Сенин күнүң өчкөн! Азыр күн биздик! Билесиңби ошону?



Басындырып алган соң Жұмабай әми тилин тарткан жок. Жер-жеберине жетип сөгүп, капкайдагы әбак эстен чыккан айыптарын ачып кирди. Ал тургай анын кантип ажы болгонуна дейре жөн койбоду. Ал ажыга эмес, Ташкенге жетип эле кайра тартканын, ажы болдум деп элди алдаганын козгоду. Анын өз аты такыр башка экен. Өз атын атайылап буруп, мал союп әл чакырып туруп, мени мындан ары атымдан атабай эле Ажы деп жүргүлө деген экен.

— Тү, жүзүң курган жүзү кара! — деди акыры Жұмабай, сокур көзүн калтырата берип. — Мында жан жок тура. Күзгүн тура?!

Үйүнө кеткендөн кийин деле Жұмабайдын үнү чыгып, Ажыны карғап-шилеп жатканы угулуп турду. Колдош болсо аздан соң баягы аңдын ичинде жоору куйрук чоң кетменди лакылдата шилтеп, каадасынча ылай ийлеп жатты.

* * *

Ошол күнү кечинде Жұмабайдын үйүнө аталаш ииси Зулум келди. Отуздардан ашып калған килейген киши болчу. Барбайган чоң мурдунун жонунан терин ағызып жөө келди. Кызыл-Кыядан түштө чыкканын, жолду карай әч бир жан көрүнбөгөнүн, кечетеден бери ачка экенин айтып, аябай ачуулуу болчу. Барбайган чоң манжаларын бирине экинчисин кыса кырсылдата берип канаттай болгон колек дувалга сүйөнүп урушарга жан таппай, каны кайнап, канырыгы түтөп отурду. Жер бетинде чыйырдын баары меники дегендөй кийинки эки жылда кайда барып, кайда иштеп, әмне көргөнүн сүйлөдү. Анын арасында баягы Мойдун басмачыга каршы кармашканын да унуткан жок. Тиктегенде адамдын шилисинен өтө түшкөн көк саргыл көзүн бырыштыра тиктеп, бирде Жұмабайды, бирде Бұбұқанды, бирде Уркуяны карай берип, арманын баарына айтып жатты.

— Таманым жүз жыртылып, жүз жетилди. Дале желгеним желген. Атты коюп, эшекке жетсем десең?! Мен сени

жыргап калды дегеним. Баягысы баягы, майрык басат аягы болуп жүргөн турбайсыңбы, Жұмабай! – Ал эң мурун ушинтип аябай сөгүндү, каарданды, каргады. Турмуштан үмүтсүз өндөндү. Эч кимге сөз бербей бакылдады. Эки сөзүнүн бири эле «байлар», «басмачылар» болуп башты да оорутуп жиберди. Анан бир кезде карсылдап күлдү. Эми бардығынан бактылуу өзү болуп сүйлөдү. – Бай малына кул. Мен эч нерсеге кул әмесмин. Өзүмө өзүм әэмин. Мен бактылуу баарыдан! Денеде күч барында кабагым кашым дебейм. Басмачылар менен күрөшкөндө ушу колдун кычуусу канган. Алгам албай жүргөн өчүмдү, андан мурун байлардан.

Жұмабай Зулумду карал тутчу. Анын кымындай да жакшылығы тийбеген, турмушуна кол кабыш кылууга жарабаган менен бүгүн мында болсо, эртең анда болуп дайым жұртуң бастырып кеткен менен арка тутчу. Шахтыда болуп, жумушчулар менен аралашып, басмачылар менен кармашып жүргөнүн бийик баалоочу. Аны билимдүү көрчү. Башкага караганда көптү көргөндөй ойлоочу. Ал келгенде аркы-беркини сурай берчү. Ал әмне дебесин, ишенчү. Азыр да Зулум ачуусун басар менен суроо бере баштады:

– Эмне жаңылық бар, сүйлөчү, Зулум? Бир жакшылық боло турғанбы? Ушинтип эле кор болуп жүрө беребизби, же байлардын тизгинин тартар күн келеби?

Башын жерге салып отурған Зулум жандана түштү.

– Ким ал, сага кордук көрсөткөн?

Жұмабай жооп бербей жер карады. Анын капкара сакалы калтырап, эки колу менен сандарын аткай мыкчып турду. Аңғыча Зулумдун көзү байлалуу турған эч-кинин сынык мүйүзүнө чалдыкты. Көзүн чакырайта тиктеп, Жұмабайды суроолуу карады. Жұмабай жооп берген жок. Сакалын тутамдай кармап, тиштенди. Анын жообу, тиги Ажыны каргаганы да ошо өндөндү. Бирдеме деп сөз чыгарса каны кызуу Зулум атылып барып Ажынын колкосун жулуп алганы турғанын байкап, чатак ырбатпоого тырышты.



– Жери жок киши көр экен. Көр болгон киши кор экен. Жерим болсо бай сүйлөгөндү мен деле сүйлөр элем, колум кыска. Кантейин, колум кыска. Ай, көр оокат, көр оокат?! Жумабай өз тизесин өзү муштап ордунан турду, – О-ой, Бұбукан! Кайда жоголуп кеттиң, жылт коюп! Бу бир чай бересиңби бизге? Зулум өлөт го ичине кан жүгүрүп. Ушунча жерден жөө келсе, ысық бу болсо, өлдү го шордуу. Бұбукан дейм, о-ой Бұбукан!

– Ие! таркылдабачы, мен мында эле отурам, – деп Бұбукан үйдөн унчукту. – Кирип чай ичките, даяр болуп калды. Жанагы эчкиси байлануу турабы? Дагы жылт коюп кирип кетип балаага калбасак экен.

– Жүрү, Зулум, чай ич.

– Тиги эмне болгон дейм? Бул соо эмес. Айтчы, аксин тааныта салайын, мүйүз омкоргон эменин?!

– Кой ачуунду. Кан кызуулук жакшылыкка алып барбайт. Чай ич үйгө кирип.

Зулум канча сураган менен Жумабай айткан жок. Ал айтпаган соң үйдөгү башкалар сөз чыгарыш эркиби.

– Одолот турмуш! Жакын калды. Ушу колго жер дагы тиет. Ошондо бир жыргайбыз. Калкоз болуш керек, жыргоо, үчүн. Болбосо жарыбайсыңар, – шахтыда жумушчулардан укканын айтты.

Жумабай түшүнбөй азга ойлонуп турду.

– Калкоз болгондо жер өзүнөн өзү айдалыш калабы? Жер жок болсо эмнени айдайбыз? – деп сурады ал аздан соң.

– Калкоз болгондон кийин жер болот да. Жер болбосо калкоз болобу, – деп койду Зулум, чындыгында өзү да аны түшүнчү эмес.

Чай ичилген соң Зулум койнуунан сууруп Жумабайга бир топу берди. Көңүл жайлантанда бергени атайы катып отурган. Анын бирдемеге жарап, ыроологону ушу болчу. Ошо бир топу таап алганына бечара атайы Кызыл-Кыядан жөө чыгып келиптири.

Жумабай топуну чыкчыйта кийип коюп төрдө отурду. Анын кубанып калганына Зулум ыраазы. Сөзү да

мурдагыдан батымдуу, үнү да бийик чыгып, кырдана түштү. Азыр турмушу оңолуп калганын айтып компойду, чындыгында начар эле турчу. Алган айлыгы өп-чап болуп араң жетчү.

— Иши кылыш аман жүргөнүң мaa канимет. Аман бол. Тоок бир чакырганда Зулум ордунан туруп:

— Кошкула, мен кеттим, — деди.

Жумабай азга узатып барып көз жашын шыптырып кала берди:

— Аман бол, — деди аздан соң артына бурула берип.

4

Эртеси күндүн мурду жерге текши жайылган кезде он жак көзүн чөл баскан чолок мурун жигит, чунаңдаган буурул ат минип Кольдоштун жанына келди. Ыс-мыска күтпөй эле:

— Документиң көрсөт, жигит? Кайдан келген эмесиң? — деп өкүм сүйлөдү. Биринчи жолу сураганда унчукпай ишин уланта берди эле, ага болбай дагы демитти. Шашылыш жумушу бар экенин айтып кысыраңдады. Ачууланып өңү каара түштү. Жедеп ой-боюна койбай турганын билген соң:

— Үйдө документим, — деп көрдү Кольдош. Ошол тапта, бака-шакадан улам Мерген келип калган. Ал кийилиши кетти.

— Бул биздин эле балдар. Жогорку жээндерибиз. Мага жардамга келген. Жумушунан алаксытпа, үкөм! — деп ыкшып жөтөлө кетти.

Тиги чөл көз жигит болгон жок, демитип туруп алды. Ошол чакта Жумабай үйү жактан Уркуянын үнү чыкты:

— Кольдош аке! О-у, Кольдош аке! Атам чакырып жатат! Келип кетсин деп чакырып жатат! — деди Уркуя үнүн назик чыгарып.

Кольдошко так ошондой шылтоо табылбай турган. Мобу чөл көзду айыл кеңешинин катчысы дешчү. Айыл-

да кат тааныгандын мыктысы болгондуктан катчы болуп жүрөт, болбосо мунун атасы он жылы илгери бий болгон деген сөзду эки кишиден уккан. Өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып далай ыплас иштерди кылгандыгы да ар кимдин оозунан угулган. Ары-бери өткөндү, ушинтип күнделүк иш кылып айылма айыл кызырып оокат издегендерди опузалап, алардын документтери болбосо кордоп салчу дешет. Иштеп жаткан кезинде көрмөксөн болуп жүрө берип, качан андай киши айылдагы иштерди бүтүп, үйүн көздөй кайтып баратканда дал жолунан чыгып, коркутуп, кур дегенде бир літр арактык акча алыш тынчу кыялыш бар экен.

Колдош кетменин ийинине арта салып жөнөп калды эле, көзүн чөл баскан жигит аты менен алдын туура тосту. Айыл кеңешинин конторуна чакырып демитти.

– Мен качып жүргөн кулак эмесмин. Өмүрү ар кимдин эшигинен кетпеген батыракмын. Эмне мени мынчалык демиттиң? Коё бер, тигинде улуу адам чакырып жатат.

– Батырак экениң маңдайында жазылып турган жок. Мага справке керек. Көрсөт документици, болбосо кеңсеге жүрү. Мaa капа болбо, тууган. Бул мыйзамды мен чыгарганным жок. Жогору жактан келген көргөзмө. Бияк-тияктан оогондорду байкап, текшерип турбасак болбойт. Азыр минтип тап күрөшү күчөп турганда... «Ким кимди» дегенди биле тургандырысның. Бизди жаман кылат, силердей качкан-бозгондорду байкап турбасак. Жүруң. Ак болсоң, таза болсоң саа эч ким тийбейт. Кеңеш өкмөтү ак ниет кишинин досу. Ылайым эле ак ниет болгуң бардыр. Азыр кагаз жалынат, баарына. Бир барак кагазың жок болсо, сен канчалык кан какшап мен палан элем, мен түлөн элем дегениңе ишенбей турган заман, – деп жылдырбады. Ары жактан карап турган Уркуя чыдабай басып келди.

– Эмне эле тооруп калдың, Колдош акемди? – деди Уркуя тайманбай тике карап туруп сүйлөп. – Бирдеме өндүрүп алганы турсаң керек каадаңча?! Сени айыл кеңешине катчы кылганда көрүнгөндү коркутуп пулун ал-

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

сын деген бекен? Тарт ары атыны, адыраңдатпай! Тәрага акеге бардык былых-чылыгың айтып салам жиним келсе. Ушунчаңда келген жагыңа кайт. Басмачы таап алдыңбы? Сен билбесең биз билебиз бу жигитти. Мунун аты Кольдош. Атасы Салы болот. Батырак!

— Чыкчыңдабагын сен кыз. Мындай күчтүү кайдан алгансың сен?

— Менби? Мындай күчтүү өкүмөттөн алгам. Өкүмөт силердики эмес, бизге окшогон кара таман кедейдики. Сага окшогон кан соргуч байдын балдарын айдаш керек! Билем сенин ким экениңди! Кайда сенин атаң? Мойдун басмачынын кор башысы болбой койду беле? Сен кайдан чыга калдың? Качан эле сен таза боло калгандайсың?

Заматтын ортосунда Уркуя чөл көз жигиттин шаштысын кетирип, бетин ачып жиберди. Такыр сүйлөтпөй салды. Тиги эмне айтарын билбей кекечтенип, жалтайлады. Ан сайын Уркуя сөздү жаадырды.

— Эмне такылдайсың мынча. Кыз башың менен уялсан боло, өзүндөн улуу кишиге каяша кылгандан, — деп көрдү.

— Кыз киши эмес бекен? Өзүң кайта менден уял. Кызга бакылдаган сенде эмненин уяты. Жүрүң, Кольдош аке. Муну менен сүйлөшүп отурсаң мэени аталадай ачытып ийет.

Кыз Кольдошту ээрчитип үйүнө кетти. Чөл көз жигит аң-таң болду да калды.

— Абийирими төгүп салды ээ, оногу кыз, — деп күнк этти чөл көз жигит, тигил экөө үйгө кирип кеткенде, атын камчы менен моюнга бир салып.

Жумабайдын үйүндө шорпо күтүп туруптур. Бир кеседен ар кимге куюлуп, Кольдоштун келишин карап, дасторкон жалдырап турган эжен. Жумабай кече Кольдоштун болушканына өтө ыраазылыгын билгизейин деген көрүнөт, киргендөн чыкканга чейин далай ирет кайталаپ сүйлөдү. Кетерде катуу эскертип, алиги чөл көз жигит жер куруткур экенин, өчөшкөнүн аягына чыкпай койбой тургандыгын, сак болушун суранды. Өз башынан өткөн бир катар коркунучтуу көздердин четин чыгарды.



– Бул чөл көз айыл кеңешинин секретары әмес эле, басмачынын тыңчысы деп корком. Бардык жүрүм-туруму ошондой. Көзү жаман капырдын. Киши өлтүргүчтүн көзүндөй кайнап турат. Өзүң жалгыз экенсиз, тигилер жаман, бир мандем кылып койбосун, балам. Салынын баласы дейт, Салы менен заманында азап-тозокту бир тартканбыз. Э-эй, биздин көргөнду силерге бербесин. Темирден башканын баарын жедик го дегендей... Сак бол, балам. Кечинде тигилердикинен тамак ичериң менен мындай келип жатып жүр. Тааныбаган жердин ой, чуңкуру көп болот, – деп айтты.

5

Ажы карап жаткан әмес экен. Чел көз бир күнү кечке ошолордун үйүндө арак ичиp күүлдөп жатты деди эле, эртеси күнү айыл аткаруучу таң заарынан Жумабайды чакырып келди. Барбайм деген оюна койгон жок. Аттан түшүп отуруп алды, «барбасаң кетпеймин», – деп.

Уркуя үйдүн айланы түбүн шыбаганы ылай уютуп жаткан. Тиги чабармандын түрүнөн чоочуп, ошо кебетесинче атасы менен кошо кетти. Сен үйдө кал деген атасынын сөзүнө көнгөн жок.

Айыл кеңешинин конторунда алардан башка дагы эл бар экен. Кезек күттүрүп отургузуп койду Жумабайларды. Баягы чөл көз катчы эки карыяны демитип, тим эле көздөрүнө сөөмөйүн такап, муштумун кесеп жатат. «Айдатам, байлатам!» – деген сөздөр көп кайталанат. Эки карыя кың дебей угуп, бири оорулуу экенин айтса, бири чөбүрөгөн майда алты баласы бардыгына оодара салып, райым кылышын өтүнөт. Аларды мыжыгып жатып кыйлада бошотту. Кыязы опузалап-опузалап тим койду окшойт, экөө төң сүйүнүп кетишти. Эч күнөөсү жок эле чакырып коркутуп жатканын дембелеп сүйлөп баратышты.

Кезек көптө барып Жумабайларга жетти. Кир дегенден улам, Жумабай эскирип қалған топусун колтугуна қыса, улагага тура қалды:

– Отур, – деди катчы түмшүгү менен бир тийип. – Союлупсуң чал, союлупсуң. – Столунун тартмасын ачып көпкө дейре бир қагаз табалбай убараланды, анан таап алды. Жарым барак қагазга арапча жазылган экен. Азга көз жүгүртүп турду да, қагазды Жумабай жакка жылдыра берип, – кол кой, – деди.

– Бу әмне қагаз?

– Әмне қагаз болчу әле? Қагаздай әле қагаз.

– Сен, үкөм, айтсан, әмне қагаз?

– Қагаздай әле қагаз дебедимби.

– Кол билбейм, койгондой.

– Бармак басып койсоң болот.

– Баспайм.

– Әмне! Баспайм? Кантип?

– Ушинтип әле баспайм.

Чел көздүн бардык кыймыл-аракетин тикирейип тиктеп турған Уркуя сөзгө аралашты.

– Окугун да асты менен. Кандай балааны жазып койгонуң атам кайдан билди. Бармак баспа, ата!

– Чыгып кет эшке, эй қызы, чыгып кет дейм!

– Әмне үчүн чыгам эшке? Бул сенин атаң салып берген үйүң әмес. Бул айыл кеңешинин кеңселери. Өкүмөт азыр бизге окшогон кедей кембагалдардыкы. Эмне сен мынча көзүңүн чаарын чыгара ақыраңдайсың? Коркутсун деген мийзам барбы? Бирөөнү опузалап акчасын тартып алсын деген мийзам барбы? – дей баштаганда Жумабай бир балекет болуп кетпесе экен деп чоочуп, өңү түктөйө түштү.

– Кой балам, ачууланба. Өкүмөткө тил кайырган болбойт. Булар бизди әмне қылам десе өз эрки. Атып жиберем десе да көлдорунан келет. Кой, үкөм, бул жаш баланын кан қызуулук менен айтканына таарынба. Кечирип кой. Барчы, Уркуя. Аркы батқагыңы ийлечи. Мени эч-

теме кылбайт. Бирдемесин тактап алайын дегендир да. Жөнөчү, кызым. Уруштан пайда чыкпайт.

– Чык эшке. Айыл кеңешинин катчысына тил кайырууга кандай ақың бар? Ушу жерден акты жазып туруп кестирип жиберейимби, мени шылдыңдады деп? Сендей такылдаган кыздарды кааласам жалгыз кумалак өндүү чертип жиберем. Огеле чыйрак эме экенсисөн сени кошо жазайын анда актыга. Атаң көрү э-эй, муну карасаң?! Жөн койсо айыл кеңешинин катчысына тил тийгизет?!

– Кимдин атасынын көрү? Ким берди укукту сага, көрүнгөн кишини тилдесин деп? Келсин төрага, арызданам сенин үстүндөн. Айтам жашыrbай. Уктубу ақыры, тиги эшикте отурган адамдар, сенин сөккөнүңдү. Алар күбө болуп беришет. Күбө болуп бересицер ээ, акелер? Бул кайсы ак ниеттүү киши эле? Бул бизге жакшылык кылбайт. Атасы басмачы болуп өлсө, өзү минтип бизди сөгүп турса... Жүр, ата! Муну менен сүйлөшкөн кайран сөз. Төрага келсин, бирөөнү өлтүрүп ийген болсок ошонун астында жооп берели.

Кыз атасын колдон жетелеп тургузууга аракет кылды. Атасы коё берчи ырас эле бизди, дегендей жалдырап чөл көздү карады. Чөл көз бир топ кагазды ары-бери барактап, бир керек кагазын табалбай жаткандай, беркилердин сөзүн укпай калгандай түрлөндү. Антип турган менен мизи кайтып калды. Эшикте отурган уч карыянын экөө «күбө болобуз» деп жибергени кыйын тийген. Эч күнөөсү жок бечараларды кур жалаа менен кыстап жатканын билет да.

Чөл көздүн аргасы түгөнгөндө Жумабайды түпкү бөлмөгө чакырды. Кыз атасынан такыктап калбай койду. Бирге сурашын талап кылды.

– Сен коё турчу азга. Аксакал менен өзүбүзчө сөз бар. Сүйлөштүрсөң кичине, – деп чөл көз жигит баягыдан жумшап, жалына сүйлөдү. Кыз баары бир анын алдагына көнгөн жок. Бирге сүйлөшмәйүн атасын карыш жылдырбасын кескин айтты.

– Оку кагазыңы. Сен бизге кайсы жакшылыктуу кағаз жаздың дейсиц. Қөнгөн адатың карматып, жок шылтоо таап атаман бирдеңке өндүрүп алганы турсаң керек. Башкадан алганың деле жетет. Эми биздин бир-эки сомдуу калып алганда сенин чөл көзүң тазарбайт, – деп салды кыз.

– Көзду кой өз жайына. Көздөн башкасын сүйлөй албай калгансыңбы?

– Кой, кызым, анча-анчасына барба.

– Көзүң жайында турбай атса эмне кылмак элек. Тынчыт көзүндү мен козгобойм, челиң барбы, кылмышың барбы. Оку кагазыңды. Окумайын бармак басат деген оозуңан айлансын. Жүр дейм, ата!

– Окуса окуйм. Жашырын эчтемеси жок мунун. Атаң күнөө кылса акты жазбаймбы. Өлтүрөм деп балта ала чуркабай жүрсүн момун кишилерге.

– Эмне? Ким? Атамбы? Бирөөгө балта ала чуркаппыш? Атам ошенткенге барат бекен? Кайсы көзүң менен көрдүң атамдын ошентип киши өлтүрүп жатканын? Кана, окучу. Кимди союп жиберген экен? Мына отурдум, оку. Токтой тур. Эшиктен кат тааныган киши чакырам. Сен башка бир нерсени окуп коёсуң болбосо. Сенин мүнөзүң белгилүү го. Түлкү эмессинбى, жөн эле журттарга дейре шимшиген. Ата, бармак баспай тур. Азыр кат тааныган киши таап келем, бармак баспа дейм. Бул балекет кылганы турат. Кастан бизге көзу түз эле мунун.

Уркуя чуркап тышка кетти. Бутунун баткактары жерге чачылып калды. Аздан соң эшикте кетип бараткан бирөөнү чакырган үнү угулду.

Уркуя тышка чыгар замат чөл көз катчы Жұмабайды сөзгө алды. Аяк-биягын тооруй чалып келип, Жұмабай кызын зэрчитип келип атайы сектүргөндөй каарданды. Мурдагы күнөөсүңе бул күнөөсүн кошуп коё турган болду актыга. Акырында сөзүн жумшарта сүйлөп келип минтти:

– Ажы акемди баарыбыз кадырлайбыз. Ага балта ала чуркап, өлтүрүүгө камыннуу мындай турсун, астынан кыя өтө албайбыз, аны менден жакшы билесиз. Ыза болуп



калыптыр жарыктык. Баарыбыз бир эл, бир журт экенбиз, асты-кийни көңүлдө кек калбаганга жакшы, тил алсаңыз, кечирим сурап коюнуз! А деле киши, эл көргөндүн тукуму. Бул эмес, мындан соңду кечире жүргөн Ажы аке ушу кичине эмени кантип кечирбесин.

Кечирим сурай турган жөнү жок экенин, көчөдө байланып турган эчкисин алыш барып балталап мүйүзүн омурда салганда жаны кашайыш барып бул эмне кылганың деп сураганын, тиги киши кайта өлтүрүүгө аракет кылганын айтты.

– Ажы өзү кечирим сурасын менден. Менин ага түк жазакерлене турган жөнүм жок. Ой, эмне жакшылык мусулман, аркандалып турган эчкини атайы чечип барып мүйүзүн омурда чабыш. Мыкаачылык эмеспи бул? Кандай эле мен анын астына түшөм?

– Шартты байкап туруп, сиз кызык экенсиз, жарыктык. Эмнеңиз кетет барып Ажы аке кечирип кой дештен. Деги кылмыш кылбасаңыз деле ошентсөңиз. Деги сизден кадыр салыш сураганым болсун, ошентип койсонуз, жарыктык. Эртең эле жүз көрүшесүңөр казан-аягындар аралашкан кишисицер, эзелден бери дейлик, бир айылдыксындар, ичте кек калбаганына жакшы. Сүйлөштүм а киши менен, а киши деле сизди жаман көрбөйт экен. Жаман кайдан көрсүн сизди. Айылдашын жаман көргөн элге батабы, кокуй. Кан какшап атыңызды оозунан түшүрбөй турат, жакшы көргөнүн миң кайталап. Бир келип астыман эле өтсө дейт. Андан бөлөктүн кереги жок экен ага. Тилим алыш койсонуз. Бүбүкан апама кичине эле жансап койсонуз, а киши, кудай урбадыбы, жок дебес, эки улактын бириң мууздай чалыш койбой эмне... Бүбүкан апамын колу ачыкко, билем го... Макул, сиз айткандай кылалы дейли, аны менен арасташып калгыла. Андан кимге пайда? Душманга пайда. Душмандар бейрөгү менен күлүп, калбайбы, чырагына май таамп. Уркуя бала эмеспи, каны кызуулук кылыш жатат. Ага түшүнүп койгон жакшы. Эртеңки күнду ойломок беле

балдар, – деп чөл көз катчы сөздү ары чайкап, бери чайкап абышканы ақырындаш ийге келтирип жатты. Абышканын башы уламдан улам шылкыйып жерге кирип, жыгылыштуу болуп, чын эле күнөөсүн сезгенсип турду. Аң сайын тигинин чырагына май тамды. Барган сайын сезүн өкүмдүү чыгарып келип: – Оң колуңдун ачуусу келсе, сол колуң менен арачала деген сөз бекер эмес. Ошенде албай калган экенсиз, карыя, көптү көргөн болсоңуз да. Откөн ишти ётту дейли, эми арга канча, аны ондоо керек. Ошентициз, жараашып алгыла. Жараашат десе эмне анын астына ат мингизип, үстүнө тон кийгизмек белениз, жакшы ооз сөз, бир чөөгүн чай... Башканы Ажы акем каалабайт. Жакшы айылдашым менен арасташып калып көргөн күн курусун деп кабыргасы кайышып турат жарыктыктын.

Ойлоп отурса бу чөл көздүн айтканынын жөнү бар. Жумабай көп кыйыктанбай макул болду. Бир гана улак жөнүндөгү суроо катуу тийди. Улак ургачы эле. Анын үстүнө илгери үмүттө сатып алган, алганына жарааша кубандырып эгиз тууп берген эчкисисин ак жолтой деп деле чаң жугузбай багышчу. Эми анын улагынын бириң союп Ажынын астына түшүү – күнөөсүз күнөөлөнүш...

– Уурусу күч болсо ээси күнөөгө жыгылат. Арга канча, – деди Жумабай ордунан козголо берип. – Байбичеме кеңешшайин. Жалгыз эчкинин эртели-кеч короого кирип-чыгып жүргөнүн канимет кылышып журдук эле, атаканат... Менин күнөөм жок десем болбодуң, үкөм, өзүң өкүмөтсүн, эмне кылам десең өз эркиң...

– Кайра башынан түшмөк болдуңузбу? Жараашпайсынбы? Айтыңыз. Баса маа эмне жок десең бирөөнүн өлгөн-кайгону менен. Э-эй, эл бузулбасын деп жатам. Айыл-апа тыңч жашасын деп жатам. Маа десеңдер бириң өлүп бириң калгыла. Койдум мен. Ишиңдерди сотко ашырам, ошояктан барып акталып ал. Сот деген мен эмес, аке-үкө деп астына түшүп турган. Анда закондун бардык статияларын стол үстүнө таштап коюп сурайт. Кесип жибе-

рет ыйлаганга карабай. Закон таш боор болот, мендей болбайт. Жумуш бар, болуңуз, макулсузбу, жокпу?

– Ыя, үкөм, макул дебедимби. Жок деп качан айттым. Барайын дебедимби. Сотуца бербе деги. Карып калган чагымда сотундун эшигин бактырба, үкөм! Азыр эле барайын. Ажы деле бөлөк-бөтөн киши эмес, айтканга келер. Жазыгым деле жок. Анык кудай деген жан болсо айттар чынын. Каалаганыңар бир улак болсо, кара башыман улак айланып кетсин. Байбичеме кеңешейин барып, – деди Жумабай кагынып-силкинип ордунан тура берип. Ошол кезде Уркуя кирди бир жигитти ээрчитип. Ыс-мыска келбей:

– Кана кагаз? Бер, окусун бу бала, – деди ээрчитип келген жигит өзүнөн көп улуу болгонуна карабай аны жашарта сүйлөп.

– Чатак жок, кызым. Баары бүттү. Кой сөз ырбатпа.

– Кантеп бүттү? Эмне менен бүттү?

– Аягын тескебе, кызым. Атаңдан аны сураба. Бүттү дегенден кийин бүтүптур деп коё бер, кызым.

– Айт ачыгын. Кантеп бүттү? Аныгын укмайын мен тынбайм.

– Эмне такылдайсың мынчалык?

– Мени такылдатып жаткан сен.

– Кой дегенде коюп кал, кызым! Жүр, кеттик.

– Айтсаң деги, ата, эмне менен бүттү?

– Бүткөн ишти бүлүнткөн болбайт, кызым, жүрү кетели. Апаң үйдө беле?

Жумабай кызын ээрчитип көчөдө баратты. Кызы атасынан такыктап канчалык сураган менен атасы сырын айтпады. Болор иш болгон соң экинчи ырбатпайлыш дегендөн артык сүйлөбөдү. Атасынан сөз чыгара албасын билген соң кыз чуркаган бойдон үйүнө кетти. Энеси Бүбүкан жалгыз эчкинин жаздык жүнүн тыбыттап талпак үстүндө отуруптур. Айыл кеңешинде болгон кепти кыскача түшүндүрүп, атасынын бирдемеге убада бергенинен шек санаганын эскертти да:

- Атам эмне дээр экен, мaa билгизип кой, апа, жарайбы?
- Макул, боорум. Сенден мен сыр жашырчу белем, – деди энеси.

Эчкинин мүйүзү кызыл ала болуп бакырып маарап кирип келгенде Бүбүкан эне курумшу күйгүзүп баскан. Каны токтогон соң таңып койгон. Бир боо чөптү эки улагы менен талаша тартыша акырдан жеп жаткан ак эчкинин кейпи көчөдөн келатып көз салган Жумабайга аянычтуу көрүндү. Негедир көзүнө жаш кылгырып, карагысы келбей үйүнө бурулду. Аздан соң апасы менен атасынын бирде катуу, бирде акырын чыккан үнүн укту. Болжолу экөө айтышып жаткандай. Эне-атасынын кыжы-кыжысына катышпоону, андай сөздөн алыс болууну Уркуя бала кезден адат кылып алган. Канчалык баргысы келип турса да өзүн кармап, чыдап, барган жок. Өзү ылай уютуп жаткан менен бир жак кулакты үйгө төшөп кооп, ондуу иштебей, өзүнчө эки жакка алагды, эки анжы.

– Эмне кылайын эми? Мени өл дейсинбى? – деген атасынын сөзү бир маалда кулагына даана угулду. Кетмени Уркуянын колунан ыргып кетти. Үйгө учуп жеткиси келип турган менен өзүн кармады. Барган жок.

Үйдө бир жаңжал болуп жатканын кыш куюп жаткан Колдош байкаган. Айыл кеңешинин чабарманы, Жумабай менен кызы экөөнү чакырып баратканын көргөн. Эмне менен бүтөр экен деп коркups турган. Эми атайы ошонун жөнүн сураганы келди. Ал суроо бербесе деле кыз эмне сурарын байкап сөздү өзү баштады:

– Чел көз кастарын тигип калды, көзүң чөлөйип калтыйр. Ажынын астына түш деп атамды кыйнады окшойт. Атам караңгы киши эмеспи, макул болгонсуп калды. Энеге анын астына түшкөндөй?

– Атацын такыр күнөөсү жок. Кайда барса мен күбөлүкке өтөм. Жайлап салмак Ажы, кокус мен барып калбаганда. Эмне деди чөл көз силерди чакырып алып?

– Акты жазып алыптыр. Чакырандайт мaa тим эле.



– Уч киши болуп түндө маа келиптири, Мергендикинде аш жеп отурсам. Иттин ачуусу тумшугунун учунда экен. Алкынат, жулкунат. Сабап жиберет болчу, Мерген арабызы га тура калбаганда. Араң кутулдум, аке-үкө деп жатып.

– Бирдеме бердицизби? Эмне бердициз?

– Эмне кылам анан демитип туруп алса. Налог болот дейби, мага оқшоп жумуш кылгандардын тапканына жараша. Эки сом бердим. Ошенттим.

– Эки сом? Неге бересиз ага? Андай закон бар бекен? Сизге кагаз бердиби акча алганы үчүн?

– Бир кагаз сунган, алганым жок. Эмне кылам аны.

– Бекер кылышсыз. Алыш керек эле. Көрөт элек эмне деп жазғанын.

Кыз чындал эле ыза болуп сүйлөдү. Берген кагазын албай койгону үчүн жигит өкүнүп калды. Ушу кызча ойлобогонуна нааразы. Кыздын ақылына, бышыктыгына Колдош ыраазы.

– Булардын түру жаман. Чатақты чоңго ырбатканы турат. Маа әчтеме эмес, башым оосо эртең даң салып кете берем айлым, силерге жаман болбосо экен.

– Кудай берген жанды кудай алат. Корксо ошо Ажы корксун әгини бир жактан, малы бир жактан батпай жаткан. Жалғыз әчишиб болсо, анын да мүйүзүн омкоруп салды, мыкаачы.

Кыз жигитке биринчи жолу тике карады. Каарын карап алып өзү жалтанып кетти. Кызара түшүп, жер карады. Бир ирмемдеги ушул кези мурдагы бардык кезинен сулуу болду. Майда өрүм чачтары да бөтөнчө, назик көрүндү. Так ушу ылай кечип турушунун өзү бир ыр эле. Ыр болгондо да кайталангыс, башка жерден кезикпей турган ыр болчу. Эмне үчүн жалтанды? Эмне үчүн мынчалык сонун боло түштү? Эмне деген сезим мунун журөгүнө урунду экен? Колдош ал жоругун байкады. Сүрдөп, аптыгып калды. Айтайын деген сөзү чыкпай алкымына кептелди. Кеткиси, көрбөгүсү, ушул тапта кыздын жанынан алыс болгусу келди. Ал ишине жөнөдү. Атайы келген мак-

сатын унутуп калды. Неге кеткенин кыз түшүндү. Кызга так ушинтип жигиттин сөз айтпай жолго түшкөнү жакты. Көз кыйыгын жиберип акырын артынан карады.

Кыз негедир улутунуп алды. Балким минтип ал биринчи жолу улутунду. Ырас эле неге улутунду? Аны өзү билеби? Эмне арманы бар болду экен?

Кыз дагы улутунду. Кабак астынан жигитке көз жиберди. Жигит көрүнгөн жок. Ал аңга кирип кеткен. Ошо көрүнбөй калганы кызга катуу сезилди. Ошондон ары кетип калчудай, келбей койчудай, экинчи көрбөчүдөй өндөнду. Баргысы келди. Барууга батына албады. «Мен эмне болуп турам? Бул өзү жакшылыкпыш, жамандыкпыш? Эмне эле жүрөгүмдүн бир жагы эңшерилип кеткенсип турат?» – деди кыздын ою. Оюн ишке алаксытмакчы болуп кетмениди чоң-чоң шилтеп, ылайды жая алекетке түшүп ийледи. Аздан соң ылай ийленбей, өзү баягы жигит жакты карап турганын сезди. Өзүнөн өзү чоочуп кетти. «Карабайм мындан ары», – деди катуу эле айтып. Дагы ылай ийлеп кирди. Ылай мурдагыдай жакшы ийленбей, куйган суусу бет алды жакка агып кетип, аны тосууга кудурети жетпей жатты. Акыры деги ылай ийленип бутуп, тамдын түбүн шыбоого киришти. Канчалык урган менен ылайы жабышпай убара кылды. Жакшылыктуу эски, бузулган, бошогон топурактарын тазалаган эмес. Кантип шыбашты билип туруп жаңылып жатты. Качан үйдөн атасы чыгып, кызынын убараланып жатканын байкаганда, мындей кыл деп көргөзгөндө гана, атаа ырас эле ушинтичу эмес беле дегендөй ишин ондоду.

Так ошо күндөн баштап Уркуянын көңүлү да, көзү да Колдошко чырмалды. Түндөсү түшүнөн, күндөсү өңүнөн кетпес болду. Ал жокто жеген тамактын даамы жок. Ал жокто айтылган сөздүн мааниси жок. Ал жокто үйдүн көркү да башкача, салкын, көркүсүз, бирдеме жетишпей томсоруп турат. Ал келгенде көңүлү ачык. Жашынып калган не бир назик күлкүсү шаңк этип тышка чыгат. Тартыла калган көз учкуну жарк тышка чагылышат. Өңүнө кы-



зыл жүгүрүп, иштеген иши да жөндөмдүү. Ал жокто кылгандарынын баарынын дайны жок, ыдырап кетет.

Кызынын күндөн күнгө саргарып, өңүнөн азып, суз тартып, унутчак болуп баратканын биринчи энеси байкады. Энеси атасына айтып кеңеш салды. Канчалык ары айлантып, бери айлантып сураган менен кыз таштай катып айттай койду. Анын бекем күлпуланган журөгүнүн ачкычын ачуу ой болгон жок. Арга түгөнгөндө сез катышпай калышты.

Баягы айыл кеңешине чакырган чатак кайта козголду. Жұмабай карыя Уркуяны кечке маал чакырды да:

– Кызым, тиги улактардын бириң кармап кел. Ажынын астына түшпөсөк боло турған эмес. Чатак чоңго ырбап бараткандай. Райондон бир чоң келиптири, акыраңдап жанымды көзүмө көргөздү. Мен айттайын, сен укпа, кызым. Баштан садага деп туруп бир улакты союп берип тыналы. Айыл ичи бузулбасын дешет. Анткен жаман сез эмес. Карып калган чагымда сот деп сандалып жүруш мaa ой болбос, – деди. Сот деген сездөн Уркуя коркуп калды. Жаақ сезектөрү оркоюп тышына чыгып турған, аябай жудөгөн, анын устунө ызаланып келген атасынын сезүнө көктүк кылып каршы чыккысы келбеди. – Ажынын алдына барайын. Кечирим сурап коёун. Кечте тамак жеп кет деп чакырайын. Апаң менен сенден башка акылдашар кимим бар? Аный дебе, кызым. Чөнтөгүндө пулу бардын айткан сезү өкүм экен, кантели. Мен актыгым менен урсам, ал акчасы менен, арагы менен уруп жатат. Жемге асмандағы күш айланып түшүптүр. Арагын ичиp, ашын жеп алган соң анын сезүн сүйлөбөй коймокпу.

Макулдугун билгизип кыз кала берди. Атасы ошондон чыгып Ажынынына келди. Ажы чарпаяда бутту чоюп чай ичиp отуруптур. Жанында токол катыны чай куюп берип отурат.

Жұмабайдын берген саламын алик албай ары карап кетти. Кантсе да аргасыздан келгенин көрүп турған соң,

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

багынганын билген соң, ал кыйды неме тигинин канын кайнатуута кирише баштаганы ошо болуу керек.

Жумабай чарпаянын тирөөчүнө сүйөнө отуруп сөзгө кирди:

– Акы аке, бизден кеткен болсо кечир, – деди ал чын эле бир күнөө кылышп салгансып. Андан ары бала кезден бери көрүп, билип, ыгы келсе бир дасторкондон даам татканды, ачуу-таттуу сөздөрдү укканды айтты. Эми өлөрү калганын, өсөрү калбаганын да унуткан жок. Мындан мурун да бир канча жолу үйүнө чакырып анын батасын алган экен, ошолор да эскерилди. Баягы эле кирип жүргөн үйүнө барып кечинде даам татышын өтүндү.

Акы Жумабайдын сөзүн укпай калгандай, анын келип мында жалдырап турганын көрбөгөндөй анткорлонду. Ордунан туруп аркы огород жакка басты. Бир маалда шашпай басып келип:

– И Жумабай, жол болсун, – деп койду.

– Кечинде үйгө келип даам ооз тийип кетсин деп чакырып келиптири, Жумабай акем, – деп токол күнк этти.

– Мен барат элем үйүңө, Жумабай. Баргандан коркуп калдым. Каның кызуу экен, бычактын мизине уруна албай араң турган көрүнөсүң, бирдемеден шылтоо таап жара тартып салсаң кантем? Мен барган болоюн, тамагыңы жеген болоюн, мени жайыма кой. Үйүңө чакырба. Сага ишебей калдым, Жумабай! Жанымдай көрчү элем, өгүнү кылганың а болду. Жолун болсун сенин?!

– Улуу башын кичүү кылышп минтип чакырып өзү келген экен, ачуунузду берициз. Барып коюңуз. Дүйнөдө та-мактан улуу нерсе жок. Таздын көөнү болбосо да таза кыздын көөнү дегендей, Бүбүкан жеңемдин көөнү учун барып коюңуз. Бир үйдө урушкан бир киши болсо калгандарда ненин жазыгы? – деди токол катын жандата сүйлөп.

– Кет! Бар!

– Айыбым бар. Мен ачуунуз келерин билбедим. – Токол катын жылышп ордунан турду да, үйгө кирди.



– Менин тетири жайылган малым жок, Ажы аке! Кармаганым эки улактуу ак эчки. Кечинде келип бир улагын жеп кетициз. Мен байымак белем, ал улак көбөйүп. Барам десеңиз аны айтыңыз, барбайм десеңиз муну айтыңыз. Зарыкпайын мен, – деди Жумабай кетүүгө баштанип этек, жеңин күбүнө ордунан туруп.

– Болуптур. Барайын. Башка жакта чакырган киши бар эле... барайын.

6

Ак эчкинин бир улагы союлуп, эти желип бүттү. Эт желип бүткөн менен чатак бүткөн жок. Көрсө Ажы аке-нин астына түшүү аны менен чектелген эмес экен. Кур дегенде ага ат мингизбеген күндө да бир чапан жабууга керек экен. Ал сырды Ажы айтпаган менен баягы чөл көз козгоду. А неме да кап-шап менен кошо келген. Аны эч ким чакырбаган менен кыйгас эл дасторконго отурганда атчан келип калган. Ўйгө келген кишини кет деш кыргыздын салтында жок. Күтүп араң эле тургандай мээрим төгүп Уркуянын эне-атасы кабыл алган. Көрсө анын келишинде кеп бар тура.

Бата кылынып, колдорго суу куюлган соң чөл көздүн көзү алаңдай баштады. Жерге чыйт түкүрүнө берип сөз козгоду:

– Бүбүкан апа, өзгө өздөй, жатка жаттай мамиле кылуу биздин атадан калган салт, – деди ал ырас дегендей баш ийкеп сүзүлүп калган Ажыны көз кийыгы менен серпе сүйлөп.– Ажы акем кенендик кылды, жарыктык. Башка киши болсо, антип өлтүрөм деп балта ала чуркамак түгүл, биздин кеңеш өкүмөтүнүн калыс законуна таяп туруп, сөгүп эле койгонду кесип жибермек. Минтип астына түшүп, эки улактын бириң союп даам жасап, курду моюнга салып турганыңыз адамдык белги. Курду моюнга салып десе, ырас эле курду моюнга салып тизе бүк деп жаткандай түшүнбөңүз, жарыктык. Бирөө бар кечиримди сыртынан

сурайт, бирөө бар ичинен сурайт. Сиз ичинен сурадыңыз. Чакырганыңыздын өзү кечирим сурагандык. Эми Бұбұкан апама кеңешип... өзүңүз билесиз го, жолун жолдоп... эметип... Анын жайын мен сиздерге үйрөтө турғандайбы. Бирдеме ыроолоп дегендей... Койчу, калган сөздү өзүңдер бутүргүлө. Құрұчтүн жардамы менен күрмек суу ичет дегендей, Ажы акемдин капшабы менен менин мында келишим жаман болгон жокко. Ыраспы, апа?

– Ырас, ырас.

Уркуянын атасынын башы маң болуп қалды. Бул чөл көз дагы әмнеге шек берип жатат. Эки улагынын бириң союп бергени жеткен жокпу? Дагы қандай сый көргөзүшү керек? Көргөзәйүн десе да сыйга татырлық әмнеси бар? Баса, анчалық эле коркок-билиш болгудай күнөөсү әмне? Бардығын қылган мынабу чөл көз го.

– Кечирип кой, Ажы аке, менден кеткен болсо. Өзүңүздөн кеткенди өзүңүз билерсиз, – деди үй әэси жер карап. Чөл көз жер карап, быш эттире мурдуңун жели менен әрдин үйлөй күлүп қалды. Ажы күлкүсүнө чыдабай жатканыбы, ачуусуна чыдабай жатканыбы, эринин тиштеп жымыңдады. Үй әэсин так ошо ыза қылды. Кечирим сурады, болбодубу, жарашты деген дагы қандай болоруна айран-таң. – Сен, үкөм, әмне күлөсүң? Әмне мурдуң менен бышылдайсың?

– Үя, жарыктық, күлгөнүм ушул менин. Адатым бар ошенте турған. Құлбей эле «буф» деп жатам. Өзүңүз билиңиз астына түшсөңүз, койсоңүз. Дегинкисин айтканым. Кошуна силерсицер. Бар болгону мен айыл кеңешинин катчысы экенмин... Араңар бузулбасын дегеним.

– Мен ушуну менен бүтөт әкен десе... дагы бар беле? Эми әмне қылуум керек? Чапан жабамбы? Ат мингиземби? Же...

– Жо-жок, маа әчтеме керек әмес. Бүттү. Мындан кийин әкөөбүз эки өйүздөбүз. Айтып коёон, мындан ары мен мындей айқөлдүк қылбайм. Мен Ажы атка конгону мындей кордуқту көргөн әмесмин. Тамагына да ырак-



мат, чакырганың да ыракмат. «Эрдик кылыш кой союп, иттик кылыш төш тарттың» – деген кыргызда макал бар... Кой, кой, сени менен мындан ары...

Уркуя улуулардан тартынып, өзгөчө атасынан айбышып тиштенип турган. Эми чыдаган жок.

– Бизде күнөө жок. Бардык айып силерде. Силер атамдын астына түшкүлө. Эчкинин мүйүзүн омурга чапкан сиз, атам эмес. Балта ала чуркаган сиз, атам эмес. Өкүмет кедейдики. Силерге окшогондорду... деп келатып кыз ыйлал жиберди. – Ата! Эмнеге булардан кечирим сурайсың? Эмне айбың бар эле? Улакты сойбай эле койбой. Улактан да жок, эчкинин мүйүзүнөн да жок. Колдош аке! Айтсаң боло көргөнүңүздү. Атам айыптуу эмес ээ?

– Айып сизде, Ажы аке! Сиздин балаңыз атайы барап эчкини чечкенин көрүп турбадымды, – деп Колдош айта баштаганда чөл көз жигит ордунан тура калды. Камчы менен жон талаштыра басып калды. Колдош дирт эте түшүп, өңүнөн каны такыр соолуп барып кайта жазылды. Ал сабыр кылды. Чыр чыгара албай араң турган эме менен сейкөнүшкүсү келбеди. Эти ачып калганга өкүнүп, тиштене тим болду. Ал тим болгондуктан, тиги да чырды улабады. Сөз тизгини көчөгө дейре чоюлуп, каж-каж этиши:

Ажы менен чөл көз жигит бир кетти. Арылай түшкөндө өкөөнүн сүйлөшкөнү мындаш эле:

– Ыраазы болдуңузбу, Ажы аке?

– Мен ыраазы, кудай ыраазы.

– Мен бу айыл көнешинде турганда сизге чымын кондурбайм, чымын. Баягыңыз баягы. Кудай буюруп кайра бир айланып өз заманыбыз келсе... Атаңдын көрү булардын жон терисин сыйрар элем. Ата көрү ээй, жанагы такылдаган кызын кара. Ботом эки сөзүнүн бири «өкүмет биздики». Кудай ушууларга кор кылды анан. Баса, Ажы аке, кулагым чалып калды, шайлоо болот деген кабар бар. Құзұндөбү, әмдиги жылдын башындағы аны жакшы билбейм, дейт-дейтке караганда шайлоо болуу керек.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

«Ким кимди?» деп жатышат го. «Биз аларды» дей бериш керек. Биздин максат кайда болсо өзүбүздүн кишилерди коюш.

– Демек... Өзүбүздүн де? Башың жаш болгон менен ақылың жетик. Сендейлерден көп болгону зыян эмес. Азыр бизге жол жок. Көрүнгөн кара таман бакырып чыгат. Ал кан соргуч деп жулунушат. Бу атаңа наалаттардын кими-ниң канын соруп жибердик эле десен. Өле турган болуп карайлап жаткандарына иш таап берген жазыгыбыз. Биз болбосок булар чөөтү соолгон кыл курттай кургап калмак, күн тиер замат, – деп Ажы сакалын кош колдоп сылады.– Деген экен дейт... деген экен дейт!. Эсеби... шайлоо боло турган болсо... Эсеби... күздө дедиңби?

– Кулагы чалганына караганда ошондой.

– Демек, демек... Айтканың эле жетишет. Калган ары жагын мaa кой. Илгери биз элди аш менен алчубуз. Аш менен алган бекем болот. Алигини көрдүңбү, бир улагын союп алып өзүн сойгондон жаман сөөгү сыйдал турат? Эртең мен бир кой берейинчи, бийлеп калат астыма келип. Демек, демек... эгер жанагындай сөз чын болсо... демек, демек... мындайларды какпай, кайра бойго тартыш керек. Мындай кол бизге керек. Кандай дейсисң ақылманым? Туура айттымбы?

– Туура айтасыз, Ажы аке! Азыркы заман ушулардыкы. Булардын бир айыбы – али да болсо сабатсыз. Айланып эле бизге көз артышат. Сабатсыз киши айыл кенешине төрага боло алабы?

– Сөз эмес бекен. Бирок сырды сыртка чыгарбай, ичке каткан он. Кошчулар союзунда биздин канча киши бар акылдуум?

– Кошчулар союзундабы? Бирөө эле. Анын да ишенчилиги жок. Аракеч.

– Кедейлер тобундачы?

– Анда... бар. Биз деле кирип кетебиз ага. Активдер кире берет. Комсомолдордон, партиядан, активдерден кошулуп... айтор, анда барбыз, Ажы аке!



– Ошенткиле, ошенткиле. Канча болсоңор да чогуу болгула. Ынтымак керек. Баса, эл ичине сөз тараап кетти чынбы?

– Кандай сөз, Ажы аке?

– Кээ бир байларды жер оодурат деген чын эмеспи?

– Байларды? Жер оодурат деген сөз? Кандайча жер оодурат?

Жер оодурганды чөл көз жигит көргөн эмес. Ажынын сөзүнө түшүнбөй калды. Такыктап сурап жатканы ошондуктан.

– Айдабайбы? Сүргүнгө айдабайбы?

– Сүргүнгө деңиз. Ошо жагын ойлогон эмес экенмин. Андай болсо... кимден уктуңуз, Ажы аке?

– Азыр андай сөздү элден да угасың, желден да угасың. Кимден дей турганбы? Жаман айтпай жакшы жок, мен жанымдан корком, үкөм! Бир балаа болгону турат. Эртеңки күндүн камын бүгүн көрбөсөк, эртең кечтик кылат. Чыңдаса, көз кайкып калдайган кара жерге батпай калабызбы деп чоочуйм. Заман ошондой. Бечетиң жаныңдабы?

– Жок. Төрага бербейт аны. Керек беле?

– Керек болбой койсунбу. Азыр справка гана сүйлөйт. Төрагаң менен кандайсың? Бечети дайым өзүндө жүрөбү, же сенин колуңа тийип калган күндөрү да болобу?

– Тийбей эмне. Керек болгондо алыш, басып эле жүрөм.

– И-и, демек, демек?.. Алиги справка басуучу кагазындар кандай? Бир кылбы, же аркылбы?

– Кайсы справка басуучу?

– Эсеби мен сага справка бер деп барсам? Кандай кагазга жазасыңдар дейм да?

– Кагаздай эле кагазга. Азыр өзүңүз билесиз, кагаз табыла коюш да оңой эмес. Справка сураганга кагазыңы ала кел деп жүрөм.

– Дурус, дурус. Нак ошонусу керек. Мен саа он барак кагаз берейин, жарайбы?



– Жарайт.

– Ошогообу? Алиги бечетин басып бер.

Сөз эмне жөнүндө болуп жатканын чөл көз жигит эми түшүндү. Ажынын сөзүнөн улам ал кырдана, маалката түштү. Ушу жерден анын башын башка нерсеге байла-макчы болду. Төрага бечетин жанынан карыш жылдыр-басын, бечет басканда өзү басарын айтты.

– Оозунуздан айлансын, Ажы аке! Андай сөздү угузба-ныз. Балаасына калар алым жок. Төраганын ачуусу жа-ман. Кылт эткен сыр билсе, көчүккө тээп кубалайт. Өгүнү бирөөнүн колунан справка көрүптүр. Сен жазгансың деп алеңгирди салды. Мен аңсыз бирөөгө справка берип жинди болупмунбу. Коюнуз Ажы аке, башка эмне болсо сураңыз, берем. Минип жүргөн атымы сураңыз, берем. Бечет жөнүндө... жо-жок. Ал өкүмөттүн бечети. Билесиз го аны менен ойногонду өкүмөт эмне кыларын. Кошуңуз Ажы аке.

Чел көз жигит жөнөй турган болду. Аны тизгинде Ажы жылдырган жок. Қайрылып, үйдөн даам ооз тие чыгышын суранды. Чел көз жигитке дал ушу керек бол-чу. Азырак кыйылып туруп көндү.

– Жумуш бар эле, жарыктык. Төрага райондон келди бекен? Бир топ иштер бар эле, эмне кылды э肯? Мени издесе жаман болду го. Сиздин сөздү укпай коюш да кы-ын – деген болуп, ичинде жым дей түштү.

Ажы чөл көз жигитти ээрчитип үйгө кирер менен дас-торкон жайылып, аздан кийин эле булоолонуп майлуу палоо келди. Тамак желип бүткүчө справка жөнүндө ооз ачпады. Тамактан кийин үйдөгүлөрдүн баарына жашы-рын белги менен жаңсады эле, жылып-жылып чыгып кетти да, алачыктай болгон байбичеси кирди.

– Бу үкөм биздин уруунун үмүтү, байбиче. Аягы чый-рак чыгып келаткан кунанды илгери эле сүрөмөлөп, ан-дан жем аячу эмес. Айран төгүлгөн жерде жук калат деген ушу. Бизден да жук калды. Бир кезде биз бий бол-дук. Ал кез аны менен өттү. Бир айыбыбыз-сабатсыз э肯-биз. Эми бу үкөмдөрдүн көздөрү ачык. Маскөөдө болуп



жаткандын бүгүнкүсүн бүгүн билет, эртеңкисин эртең билет. Алиги кезит деген эмеси баарысын айтып турат тура. Башкага зыкым болсоң бол байбиче, өз балдарга зыкым болбо. Баягыңдан алыш чык. – Ажы катар турган үч сандыктын эң четкисин карай каш серпип койду. Сөз эмне жөнүндө болуп жатканын байбичеси даана түшүндү. Аздан кийин шың этип сандык ачылды. Дагы аздан кийин ак жибек жоолукка орогоң бир таңгак акча чөл көз жигиттин жанында жатты. – Жолдош-жороң болот. Атаң болсо бербес элем, атаң жок. А киши антти. Ушуга чай ичип кой үкөм.

Чел көз жигит мындай ишке көнгөн экен, акчаны алыш түз эле чөнтөккө урду. Сүйүнгөнүнөн компоё түштү. Ага ушу гана керек болчу. Кайра бер деп доолабас дегендей чоочулап, тезирәек кетүүнүн камын ойлоду.

– Төрага келип калды бекен? Мени издең жүрөт бекен? Анын ачуусу жаман. Батырак эмеспи. Батырактын ачуусу кандай экенин билесиз го. Кат тааныбаганы менен кат тааныган менден кыйын. Биреөгө бир справка жазгандан чоочуп калдым. Өгүнү жаным чыгып кетти. Келе калыптыр, тиги Парпы чал кагаз сурап. Бере койгонум. Ошол кезде төрага келип калса болобу. Кагазды колуман алыш, кайта бербей койбодубу. Жакшы жери баласынын туулган жылы жөнүндө эле. Ал жаман. Шегим чыкса өлтүрөт. Ишенбейт мага. Ой, бая күнү өзүмө айтпадыбы, аныңы тазала дейт. Алды менен түшүнгөнүм жок. Көрсө тегим тууралу сөз болуп жаткан тура. Кой, бабырап отуруп албайын. Барайын. Сиздин ишти болсо түрүү жан эмеслизби, бирдеме кыларбыз. Кошуңуз.

– Балдар, – деди Ажы чөл көз жигит короодон чыгып баратканда токтотуп. – Алды-артыңарды байкай жүргүлө. Кара тамандарга жакындаш керек. Мен бүгүн кайта ойлоң өкүнүп калдым. Бекер кылдым окшойт. Айла болсо аларды таарынташкан оң.

– Сиз неге анан таарынтыңыз? Көз көрүнө эле зордуктап астыңызга түшүрбөдүмбү.

— Анын кеби бар үкөм. Мизин кайтарып коюш керек булардын. Ошентип кәэдө төбөдөн чокуп, капталдан нукуп койсоң, эртеңки күнүнөн коркуп калат. Баарыдан мурун булардын эртеңки күндөн ишеничин өлтүрүш керек. Аナン чырмалып алыш керек буларга. Чырмалып дейм, — деп Ажы чөл көз жигиттин кулагына шыбырап сөзүн улады: — Бир жагынан коркуп, экинчи жагынан жооштуруп туруш керек. Күйүп келаткан отуна... суу та-мыза билгиле, май эмес...

Сөздүн жүйөсүн эми түшүнгөн чөл көз жигит ойлонуп калды.

7

Мергендин кышын куюп болуп, Колдош эми көчөнүн аяк чениндеги башка бирөөнүн дубалын согуп жаткан. Алардықынан тамак ичип келгиче әл орунга отуруп калат. Бүгүн да ошондой кеч келди. Үйгө кирип келатып Бұбұкан апанын:

— Сен барба кызым. Коркосуң. Түндесү кыз баланын жалғыз жүргөну ылайык келбейт. Өзүм алып келейин сууну, — деген сөзүн кулагы чалып калды. Сөз каткан жок, түз эле чаканы байбиченин колунан алып Колдош эшикке жөнөдү. Үйдөн узай түшкөндө артынан Уркуя келди. — Колдош аке, токтой туруңз, бирге баралы.

— Убара болбоочу, Уркуя! Өзүм барып келсем да болор. Эки чака сууну көтөрө албай коймок белем.

— Апам жиберди. Барып кел дейт. Жалғыз жумшабаган оң дейт. Бөлөк жерде алда кандай болот дейт, — деди Уркуя үнүн калтырата чыгарып. Балким корктубу, же жигит менен биринчи жолу түндесү баскандыктанбы, ким билсин, анын үнү ошентип чыкты.

- Коркосуз. Барыңызчы үйгө. Анын үстүнө...
- Эмне, анын үстүнө?
- Дегиңкисин айтам да.
- Айтсаңыз. Эмне анын үстүнө?



– Тим эле. Дагы бирде бирөөлөр көрсө... Кыз балдарга сөз жабышкак болот. Дагы бирөөлөр оозуна алы жетпей сөз кылабы дегеним да.

Уркуяга так ушу сөз жакшы угулду. Дал ушундай сөздү айтышын, дагы кайталашын каалады.

– Колдош аке, Колдош аке дейм! Сиз... Колуктунуз барбы?

Кыз айтарын айтып алыш өзү уялып кетти. Тердеп нымшый түштү. Бул суроону түндө бербекенде... о-о, анда эмне болмок эле?

Жигит кыздан мындан суроо күткөн эмес. «Бул не дегени? Менин колуктум бар, жогунун буга эмне кереги бар? Балким бул кыз мени?.. Кой, жок санаага баш катырабаным оң. Менин эмнемди сүйөт! Ар кимдин эшигин аңдып иш издеген бир жалчы болсом, эмнемди сүйөт? Жөн эле шылдыңдал жатат», – деди Колдоштун ою. Анткен менен уктап жаткан бардык сезими ойгонду. Уркуя дагы бир нече ооз сөз сүйлөдү. Аны тигинин кулагы чалган жок. Андан аркы сөздүн тигиге кереги жок болчу. Ага жанагы эле суроо керек болчу. Ошол суроону дагы бир кайталашын каалап турат. Неге аны кыз кайталабайт?

– Колдош аке, Колдош аке! Сиз эмне эле унчукпайсыз? Капа болуп жүрөсүзбү? Кийинки кезде кабагыңыз ачылбас болду. Үйүңүздү сагындыңызыбы?

– Мен сүйлөөгө болбойт, Уркуя!

– Эмне учүн?

– Аны сурабаңыз.

– Айтсаңыз, Колдош аке! Сизден мындан башка сурабайын суроо, айтсаңыз Колдош аке!

– Мен... Жок, айтпайм. Мен айтсам...

– Эмне болот? Айтыңыз, болбосо таарынам, Колдош аке!

– Сиз таарынбаңыз. Сизди таарынтып коюп мен чыдай албайм. Мен сизди... жок, айтпайм. Айтууга акым жок. Анткени?

– Эмне анткени? Айтыңыз. Болбосо сиз менен сууга барбайм. Кетем. Сизди жаман көрүп калам мындан кийин. Айтпайсызыбы?

Сөзгө муунуп, бир чети сүрдөп азга баскан соң жигиттин коңур үнү кайрадан чыкты:

– Мен кантип айтам секет? Айтууга болбойт. Эгер мен айтып жиберсем, сиздин көөнүңүзгө кандай ой кетерин билбей турup айтып жиберсем...

– Көөнүмө ой кетпейт менин. Андай кек сактай турган кыз эмесмин. Айта берициз. Эмне, сүйгөн колуктунуз барбы? Сагындыңызыбы? Айтсаныз Колдош аке!

– Жок. Менде колукту... сүйгөн кыз кайдан болсун. Менин эмнемди сүймөк эле. Кыздар оокаттуу жайды каалашат. Менде оокат жок.

– Оокаттуу жайды карабай эле койдум. Оокат киши эмес да. Мен бай баласын жаман көрөм.

– Ыраспы? Уркуя? Секети болоюн, ыраспы? Тилим алсаңыз, бай баласына барбаңыз. Алар жаман. Алар эзүүчүлөр. Башканы эзгени аз келгенсип, алар аялдарын эзишет.

Экөөнүн ортосундагы сөз барган сайын ачык, барган сайын жакын боло берди. Сууга бат эле жетишти. Шаркыраган соң суунун боюнда турup алардын сүйлөшкөнү суу менен кошо агып кетип жатты. Алар эмне дешти? Ага жалгыз гана суу күбө. Суу алардын сүйлөшкөн сөзүнүн бирин калтыrbай ичине жыйып алыш кетти. Ар кайсы дарактын шибердин түптөрүнө таратты. Аны өлбөстүн үрөнү катары жерге сицирди. Балким өмүр бою көктөп, өнүп, бышып турсун үчүн ошентти.

Кыз менен жигит суу алыш кайта үйгө келатканда деле алиги суунун жагымдуу үнү кулакка угулуп турду. Бая аякка бараткандагыдай эмес, эми так анын жанында тургандай, кыз-жигит сүйлөшүп жаткандай угулду. Суунун табышы эмес эле кыз менен жигиттин жарыша сүйлөшкөн кобуру, күлкүсү, арманы, сыры өндөндү. Экөөнү атынан чакыргандай, ушинтип көбүрөөк келип турушун самагандай болду.

Колдош менен Уркуя үйгө келгенде, Колдош Бүбүкан апаны көрүп бети тамылжый түштү. Кылмышы бар эмече анын бетине тике карай албай сыртка чыкты.



Асман ала булут. Тытылган келки булуттардын ичинен көрүнө калып, кайра сорулуп кетип ай өзүнчө жашынмагын ойнойт. Кыштактын жогору жагынан куйкумдун жыты келет. Береги жакын эле бир короодон какап-чакап ит үрөт. Те алыстан бирөө колдураган жаман үнү менен ырдан баратат. Бир аял кулак мәени жеп бирөөнү чакырып жатат. Көчөдөн төрт-беш атчан кобурашып өтүштү. Анын артынан бир ат шаңгырай киши неп оюн салып жөнөдү.

Көчөгө чыкты эле, андан жанына жай таппады. Огородго кирди. Андагы кырка тигилген тыт жыгачтарынын баштары чачырап жакшы көрүндү. Так ошо тыт жыгачтарынын түбүн бойлоп, улам жеткенине токтоп, кучактап, сыйпалап көрүп баратты. Башка кылар иши жок болгондуктан ошентти. Азыр Колдош учун так ошо жыгачтар, береги асман башын кучактаган тоо жакын көрүндү, өзүнө тартты. Кедейлигин, алсыздыгын эми сезди. «Атаганат, колубузда бирдеме болсоочу. Жок дегенде бир эле... Ошону айтсаң», – деди анын ою. Бирок эмне болсо жакшы экенин айтпады. Ал тапта көз алдына бардык жакын туугандары тартылды. Бардыгы алсыз. Ал эми Уркуядай кыз кайдан табылат?

Дарактардын жалбырактарын аябай чогултту да, Колдош бир чоң өrukтүн түбүнө жатып алды. Акырын бүлкүлдөп жел жүрөт. Жемиштин бурукусуган жыттарын ала келип желппип жатат. Ушунчалық таза, ушунчалық назик сезилет. Асмандан жылдыз тиктейт. Ал дагы бирөөнү сагынып, уйкусу качып чакчайгансыйт. Тыптынч. Бир гана суунун табышы угулат. Анын шарында Уркуянын үнү жүргөнсүйт. Ал чакырып жаткансып туюлат.

Колдоштун уйкусу такыр келбейт. Биринен сала экинчиши чубашып сар санаа башын капитайт. Эмнени ойлой баштабасын, акыры барып эле Уркуяга урунат. Анын жалжылдаган көзүн көрөт. Ушунчалық сулуу, ушунчалық назик көз бирдеме жашыргансыйт. Аны тышка чыгарга албай тургансыйт. Аナン нурдуу жүзү көрүнөт. Бет-

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

теринин майда-майда наарларына чейин көз алдында турат. Үну кулагына угулат. Ошентип жатканда көзу илинип кетет да, кажы-кажы эткен үндөр кайта ойготот.

* * *

Баарыдан Уркуяга кыйын болду. Уктай албай койду. Улам эле эшикке чыгат. Табалбай кайта келет. Ошентип жатып таң сөгүлөрдүн астында гана көзу илинди.

Эртеси чай-пайды ичип болгондон соң, атасынан жашырып апасы кызын сөзгө алды:

— Сенин мүнөзүң өзгөрүп кетти кызым, айтчы эмне билгениң бар? Менден сыр жашырба балам. Мындай эмес болчусун, билем го сени. Ойчул болуп кеттиң. Унутчаак болуп бараткансызың. Бир жерин ооруп жүрөбү?

Кыз энесинин андай чайкап айтканына да, мындай чайкап айтканына да жооп бербей мелтирип көпкө отурду. Акыры жашын мөлтүрөтүп ыйлап жиберди. Ыйлаганда да өпкө өпкөсүнө тийбей ыйлады. Аны соорото албай эне кургур кандай, кошо ыйлады. Экөө тен кучакташып алышып солкулдашты.

— Кантейин кызым. Менин колумда болсо... көрбөй турасыңбы. Көгүчкөндөй кулпундуруп кийгизейин дейм, колумда жок. Курган жокчулук, адамдын кендириң кескен, — деди бир маалда энеси. — Жакшы көйнөгүңү кийип эле жур десе... Аябай эле койчу боорум. Өлбөгөн жанга чүперөк табылбай койбайт. Кара башыңан айланып кетсин. Жакшы топуну чыгарып койсом кийбайсиң. Аны эмне кыласың, ушу кезде кийбегенде?

Бечара эненин ою башкада тура. Уркуя кийим жөнүндө ойлобогонун кайдан билсин. Кыздын кырк сырынын бириң да ачалбайт эмеспи, кәэде башка тургай тууган энеси.

Жакшы көйнөк, жаңы топусун кийгизип, Бүбүкан апа болбой жатып кызын дүкөнгө жиберди. Үйүндө болгон тыйын-тыптырын кагып берди.



Кызыл ала шайы көйнөк, жашыл чыптамачан. Кооздоп сайган жибек топуну майда өрүлгөн конур чачтын үстүнөн бастыра кийген кара көз кыздын тал чыбыктай буралган көркү көчөнү жакшыртып, жашартып жиберди. Жол чаңын буртулдата кетип бараткан жылаң айлак буту да бул тапта көзгө сулуу учурады. Көздүн жоосун алган бул сулуу кызды азыр ким болбосун кайдыгер кароого мүмкүн эмес болчу.

Уркуя үйүнөн аз эле узаганда асты жактан үч атчан чыкты. Анын бири баягы чөл көз. Қалган экөө бул айылдык окшойт. Баарынан кичүсү ошо чөл көз окшойт.

Аттарын алчактата бастырып жакындай бергенде чөл көздүн тынчы кетип, Уркуяны жутуп жиберчүдөй карады. Оң жагында келаткан тыгырчык жигитти камчы менен капталга нүкүй берип:

– Шумкар кашты кара. Уркуя дейт атын. О-хо, билбепмин мындай экенин. Чанда қалган алтындай болгон эмени... Карындаш, кайда шаштыңыз? Бу акелериңиз салам берип жатат, – деди салам бербесе деле тийише сүйлөп.

– Арбаңыздар, – деп койду кыз кирпигин дембелеп ирмей жер карап. Анын үнү өтө назик, сылык чыкты. Үч жигит үчөө төң жабыша түштү. Ал кезде баягы чөл көз дагы сүйлөдү:

– Кайда шаштыңыз сулуу? Бара турган жериңиз бизден артык бекен?

Кыз жооп бербөөгө тырышып, кетүүнүн камын көрдү. Тигилер үчөө үч жагынан чыгып тынчын кетирди. Суруо үстүнө суроо берип жүдөтүп жиберишисти.

– Жолоочу жолу менен. Бара бергиле.

– Уктуңбу Эшмат? Биздин кыздар ушундай. Бир сөз менен жыга чабат. Силердин айылда мындай кыздар барбы? Болбосо бирөөнү берели, силерге тукум болсун, – деп алиги чөл көз оозуна алы жетпей сүйлөдү. Кыздын ызасын келтирди ушу сөз. Мындай кезде Уркуя кайра тартмак беле. Оюндағысын бетке айтып салды:

– Алыш-беришибиз жок сый кишибиз, сыйың менен жөн жүргүн. Байдын кызы жарапат сага! Бизге окшотон кедей силерге жолобойт. Жөнө жолуң менен!

– Антпеиз карындаш, Азыр бай, кедей деген болобу. Тендиқ заман. Кедей бол деп ким айтты силерди? Калкозго кирип жатпайбы кедеймин дегендер. Байып жатпайбы, – деди алиги Эшмат деген әме. Анын сөзүнө баары шатырап құлуп жиберишти. – Бизди әмне бай деп турасызбы? Чор таманбыз биз дагы. Ушу өкүмет чыккандан бери гана әл катарына кошуулуп...

– Актив болуп жүрөбүз десенчى, – деп тигинин сөзүн чөл көз жиреп кетти. – Мaa тийбесең моу акеңе тий. Эт десен әт, май десен, май ушу кишиде. Салаандан май агат буга тийсөң. Жети базарга желип жүрөт базар сайын. Бардық жону ачылбаган семиз малдар муңуку. Атын билгىніз келер дейм. Мадалы. Үктуңуз беле Мадалы касап дегенди? «Мадалы мадалы, мадалыға биз барып, майлуу эт сатып алалы», – деп жүрушөт го ар кимдер. Мадалы ушу, майлуу эт ушу. Тандаңыз. Үчөөбүздүн, бирибиз кантип жакпасын. О-о-ух, жан секет. Бир эле, – деди чөл көз оозун чормойтуп, ошо ат үстүнөн эле әңкейе калып өөп жиберчүдөй. Анын кылышын берки экөө жактырган жок. Адепсиз сөздү ташта дегендей болду. Алардын сөзүн укпоогы тырышып кыз аяк шилтеди. Чөл көздүн чын эле жаны чыгып, колунан келсе кызды жутуп жиберчүдөй болуп турду. Эки уурту саландап, чөл көзу тамып кетчүдөй мөлтүлдөп, мурдуунун учу тердей түштү. Уркуянын сулуулугун биринчи көргөндүктөн ошенитти.

– Үйүнүз кайда болду әкен карындаш? Айып әтпесеңиз айтып коёр бекенсиз, – деди кызды токтото албасын билген соң алиги Эшмат деген әмеси.

– Үйүм жок.

– Әмне дейт! Ушунчалық сулуу кыздын үйү жок болгону жакшы әмес! Үйлүү кылалы сизди. Уруксат этсесиз, – деди Эшмат жандай бастырып.

– Тарт ары!



Уркуя тигинин атын түмшүкка муштап жиберди. Ат үркүнчөөк экен жалт берип ээсин жыгып кете жаздады. Кыз чуркаган бойдон бирөөнүн үйүнө кире качты.

Үч жигит көчөдө азга күтүп турушту. Огород менен чуркап эбак эле үстүңкү көчөгө кетип калган Уркуяны көрушкөн жок.

Уркуя дүкөнгө баарын барып, эчтеме албай кайтты. Эмне алат? Анын акчасына эмне келет? Келген күндө да мындай жетишпеген жокчулукта көрүнгөн нерсеге болгон тыйынды чачууга жарайбы? Апасына бирдеме алса такыр аябас эле, ага ылайык эчтеме көзүнө чалдыккан жок дүкөндөн.

Мобу кызыл дарбазалуу үйдүн жаандан урап калган дубалын уруп жаткан Колдош. Бияка Уркуянын келе турган иши жок болчу. Кандай келгенин өзү да сезбей калды. Татынакай кийинген сулуу кызга жигиттин көзү чалдыга түшүп, кайдан көрдүм эле дегендей бүшүркөп карады. Тааныганда өз көзүнө өзү ишенген жок. Мынчалык сулуу деп ойлогон эмес болчу. Колдош үчүн мурдагы сулуулугу деле кол жеткис көрүнчү. Эми минтип боюн түзөп, кийимди аруу кийип чыкканда кыздын анык турпаты тышка чыкты. Жигит кароодон сүрдөдү. Атайы эле кийинип, жасанып, сулууланып алыш кыр көрсөткөнү жүргөндөй болжоду. Көрмөксөн болуп колек таш менен кериле-кериле дубал уруп жанын тындырбай иштей берди. Чарчагандан деле эмес, тиги кыздан сүрдөгөндөн, ызалангандан улам бети башынан мончоктоп тер куюлуп, үстүндөгү келеңкүр, көйнөгү чылпылдап суу болду. Такыр баш көтөрбөй койгондон улам кыз үн чыгарды:

- Арбаңыз Колдош аке!
- Арбаңыз.

Дагы эле жигит баш көтөргөн жок. Дембелеп уруп жатып күйүгүп, чарчап кетти. Баары бир сыр билгизбөөгө тырышты. Аң сайын кыздын сезимине дүрбөлөң түштү. Аябай таарынып калган экен деди. Бу бойдон кетип калууга тутүнө албады. Ыгын таап бир сөзгө чалгысы, кур

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

дегенде жалгыз ооз жылуу сөз угуп кайткысы келип тынч-сызданды.

– Эмнеге биздикинен кетип калдыңыз Кольдош аке? Таарындыңызыбы? Эне, атам капа болуп жатышат. Менден көрүшөт, сен таарынтып койдуң окшойт дешип. Апам чакырып жатат. Келип кетсин дейт. Айттар сөзү бар белем.

«Апам чакырып жатат», – деген сөз бардыгынан салмактуу чыкты. Улуу киши чакырып жатканда барбай коюш кыргызда салт жок.

– Кечте барам. Жарайт.

Кыз сүйүнүп кетти. Кечте келерине ишенди, анткени Кольдош такыр калп айтчу эмес. Эми кыздын жүзүнө жылмаю пайда болду. Мурдагыдан бетер сулуу, келбеттүү болуп көңүл жай жөнөдү. Азыр анын астынан чыккан ким болбосун сүрдөр эле.

Үйгө жакындалап калганда баягы учөө карпа-курпа астынан тосушту. Токтобогон оюна койбой дагы токтолуп алышты.

– Биз ыза болуп калдык карындаш. Таштап кеткенинлиз кандай?

– Жолду тоспонузчу.

– Уруксат этсеңиз сиз менен бул жигит сүйлөшсөм деп турат.

– Айт Эшмат сөзүндү. Жашыrbай эле айт.

– Сиз ушунчалык татынакай кыз турup...

– Ким айтат ошону, мен татынакай эмесмин! Жолго турбаңыз. Силерге окшоп бекерчиден көпкөн жайым жок. Иштен калтырып жатасыздар.

– О-о, мунун мунөзү жаман. Эми апасын чакырат жини келсе.

– Апамды чакыrbай эле койдум. Өзүмдүн эле эрким жетет, силерге окшогон...

– Жел өпкөлөргө деңиз?

– Жел өпкө экенинерди, суу өпкө экенинерди билбейм, тур ары!



Кыз тигилердин курчоосунан жулунуп чыгып качты. Учөө аны үйгө чейин кубалап келип, кайта кетиши. Терезеден байкап калган Бұбұкан апа түкшүмөлдөп:

- Бу балдар әмне жүрөт кызым? Сени кубалап келатыштыбы? – деп көрдү.
- Мени кубалабай калышсын, ошо сөйрөйгөн әмелер.

8

Баяғы чакырганда баралбай калып Колдош әки айдын жүзу дегенде араң келди Уркуялардықына. Он беш, күн ооруп жатты. Андан баш көтөргөндөн бери уялып баралбай койду. Бұбұкан апа көчөдөн жолугуп, өзү чакырабаганда бұгүн да бармак әмес.

Үйдө чай ичиш отурушат эле, бир киши килейген кара козу өңөрүп келип ат үстүнөн зонқ этти.

- Үйдө ким бар? О-о, үйдө адам барбы?
- Бар.

Бұбұкан чыга калды. Ажынын малайы әкен.

- Байлап алыңыз козуну.
- Бу әмне козу, ботом?
- Эмне экенин әмне кыласыз, ал дегенде ала бербейсизби. Ажы акем берип жиберди, союп жесин деп.
- А кишиден козу аласабыз жок.
- Кызық әкенсиз жарыктық, силер аласа болбосонор... Аяғын териштирип отурбай, үйгө келген насильти союп жей берсеңерчи. Ме, түштү. Азоо. Колдон чыкса карматпайт.

Козуну таштап жиберип кетип калды апкелген киши.

- Ыя балам? Бул әмне табышмак? Козу жиберет де гени әмнеси? Кандай эле Ажы бизге боорукер болуп чыгып кетти. Мунун аяғы жаман болуп жүрбөсүн ыя? Ме байлай турчу ары. Барып сурап келейинчи Ажыдан.

Уркуядан мурун жетип козуну Колдош байлады. Бир паска экөө тең козунун жалдыраган көзүн тиктеп калышты. Ошондо Колдош даана тиктеди кызды. Аябай арык-

тап кетиптири. Бетинин каны качып, жаак сөөктөрү уркуюп тышына чыга түшкөн экен. Ээриндери кеберсип турат. Баягы көздүн жалыны өчө түшүптур. Аны байкаган Кольдош аяп кетти.

– Эмне, оорудуңзубу? – деп сурады ал.

– Оорумун. Төшөктө жаттым. Баягы сиз келбегендөн бері оорумун. Кыздын кыйыткан сөзүн жигит түз алды.

– Койчу. Мен кандай уккан жонмун.

– Менин ооруганым кимге таң.

– Жок! Антип айтпа кагылайын Уркуя! Сиз оорубаңыз. Сиз ооруганча... деп келатып, ары жагын айта албады. Ушунчалык жалбарып, жалдырап тиктеди. – Мен сиздин ооруп калганаңызды билгенде... Бирде бир кулагым чалбаганын карасаң. Эми кандай! Айыгып... сакаңып кеттицизби? Өңүңзүз жок боппоз болуп.

Кыз кайда басса Кольдош артынан басып, кантеп көңүлүн ачарын, кантеп күнөөсүнөн ажырарын билбей шаштысы кетти. Кыз үйгө кирип, аздан соң кайта чыкты. Тышка чыкканда жалт Кольдошко көз кадады. Бир эле ирмем, бир эле көз караш ушунчалык сүйкүмдүү, ушунчалык сырдуу болду. Так ошо көз карашта бардык дарты бар болчу. Жигит түшүндү аны. Түшүнгөн менен даап сөз сүйлөөдөн тартынды. Кудалап, мал өткөрүп, башын байлан койгон колукту болбосо деген ойдо тартынмак түгүл коркту. Өзгөчө Уркуянын эне атасын сыйлагандыктан опентип. Ага бир туугандай ишенип жүргөнүн кантеп билбейт. Тузуна кара санашка акысы жок болчу.

Кыз кичинекей капкадан огородго кирди. Огородду кыркалай тиккен тыт жыгачтарынын түбү менен басып баратты. Тыт жыгачтарынын жашыл жалбырактары так эле Уркуядай көрүндү. Кыз жанынан өткөндө бийлеп, жалынып калып жатты. Кай бир жалбырак эркелетип, анын башынан сылады. Уркуянын чачына тийген жалбырак кандай бактылуу!..

Бир канча убактан бері сүйлөшүп, бирге болуп жүрдү. Ал тургай үйүнө жатты. Ушу кезге дейре анын чачынан

сыламак тургай колунан кармаган жок. «Уркуя азыр эмне ойлоп баратат болду экен? Мени чын эле жакшы көрөбү? Ай ким билет», деп ойлоду кызды ээрчип бараткан жигит. Кыз эчтеме ойлогон жок, жөн эле куса. Бирдеме же-тишпей турат. Ачуусу келет. Ачуусун эмнеден чыгарарын билбейт. Басып баратат. Кайда барат? Аны ким билсин.

Огороддун аяк ченинде бир түп картаң алма бар болчу. Ал көп жылдан бері гүлдөбөй, гүлдөгөн күндө да алмасы мап майда болуп, ага эч ким карабай калган. Алманын түбүнө жеткенде кыз токтой калды.

Башка кишинин огородун тоскон чоң дубал бар болчу. Дубал артынан бир эки адамдын кобураганы угулуп, жоголду. Аңгыча бир эме дубалдан аттап дүп жерге түштү да, түз эле Колдошту көздөй качырып сала берди. Тыгырчыгынан келген жапалдаш бойлуу эме экен, Колдоштун жонуна жабышып, жерге түшө албай көтөрүлүп жүрдү. Ошо үстүндө жүрүп да эки колдон Колдоштун алкымына жабышып алыптыр. Ачуусу келип Колдош тигини күп эттире көтөрүп чапты. «О» тамгасы мисал теп тегерек беттүү неме экен, астыда калып тизеге басылгандан улам кызарып-татарып, бир чымчым мурдунун таноосу кыпчыла түштү. Чатак чоңго ырбап баратканын, Колдош аябай турганын байкап, байкелеп жалынып жиберди. Тизе менен катуу ныкып койгонбу, мурдунаң кан шүүшүндөп чыга түштү. Жакадан кармаган бойдон тургузду да:

– Жогол, экинчи көзүмө көрүнбөй! – дөп Колдош түртүп жибергенде дубалга былч этти. Алы кетип калган көрүнөт, дубалдан кайта секире алган жок. Артына кылчактабай төмөн чуркады.

Же коркконунанбы, же ыраазы болгонунанбы, деги Уркуя Колдошту кучактай калды. Эки көзү сандала басып бараткан жолбунда. Денеси саал калтырагансыйт. Колдош кыздын колун ақырын бооруна кысты. Өзу сүрдөп, ал түгүл коркуп кетти. Бирөө көрүп койдубу, эмне дешет көрүп коюшса дегенсип эки жакка кылчак-

тады. Кыз түк кебелбеди. Ага так ушундай учур, ушини-тип туруу керек белем!..

— Уюшуп келишкен тура. Ырас кылдыңыз. Тим гой, сабак болсун.

— Булар мени соо коюшпайт. Кастаны тигип калышты, дагы келишет. Мындан эки күн мурун көчө менен келатсам жаныма бир чоң таш түштү. Ким ыргытканын билбей калдым. Айланамдан эчтеме көрүнгөн жок. Ушулар турбайбы. Аңдып калышты, соо коюшпайт. Уркуя мен кетпесем болбайт бияктан, — деди Кольдош кызды акырын өзүнөн алыштата берип, — акчам тийбей жатат иштеген жеримден, болбосо бир күн турар эмесмин.

— Кетип каласызыбы?

Кыздын көзүнө жаш кылгыра түштү. Кольдош эми анык билди, кыз жакшы көрүп калганын. Так ошол мүнөттөн баштап ал кызга байланды да калды.

— Уркуя! Садагасы, көрүп турасыз. Шарт жаман. Аңдыган оору албай койбайт дегендөй, булар бир мандем кылып койбосун. Кеткеним оң.

— Кольдош аке, кетпецизчи.

— Сиз кетпе десениз мен эч кайда кетпейм. Өмүр бою кетпейм. Мен бир сөз айттар элем, сиз кандай ойлойсуз... Балким таң каларсыз, балким түшүнөрсүз...

Жигит шарт буруулуп жөнөрдө кыз колдон алды. Айтышын суранды

— Айтпасаңыз таарынам. Айтыңыз.

— Сиздиби? Сүйөм!

Айттарын айтып жиберип, жигиттин бетинен от чыгып кетти. Качып жөнөдү. Кыз эки колу менен жүрөгүн басып туруп калды. Өзү жылмайып, жүзү албырып, мурдагыдай он эсе сулуу, келбеттүү боло түштү. Эки көзүнөн тамчы-тамчы жаш себелеп, бир түп уйгактын жалбыра-гына чачырады. Так ушу жаш көптөн бери кысылып, ушундай учурду күтүп чыгалбай жүргөн өндөнөт. Эми чыкканы кызга жакты. Ушу жаш чыкпагандыктан өңү очуп, керсары тартып жүргөндүр...



«Айтты. Сүйөм деди. Колдош аке... Татынакай аке», – деди анын ою. Денесин далайдан бери басып жүргөн кусалык чертип жибергендей учуп кетти. Ах, мындай кездеги жаратылыштын көркү ай! Баары сулуу! Дыңылдап учкан аарылардын үндөрү да өзүнчө эле музыка! Тиги бак башында отурган каргалардын көркү да таза! Көпөлөктөр да күндөгүдөн башкача учуп калышкан го!

«Эмне кылсам? Кайда барсам? Кимге айтсам? Айтканым жакшыбы, айтпаганым жакшыбы? Айтканда ким кандай ойлойт? Балким көралбастык кылып кыскангандар болсочу? Колдош акемди бузуп койсочу? Бузуп! Жок, буза алышпайт. Ал меники! Мен аны эч кимге бербейм! Талашкандар болсо өлбөгөн жерде калам! Ооба, ошентем!» – деп ойлоп басып баратты кыз. Колдоштун качып баратканын эстеди. «Эмнеге качты? Уялдыбы? Ырас, уялды. Жок, изат кылды. Мен өзүмчү? Эмне үчүн ыйладым? Курган жаным десең, ошону айтсаң. Кубануунун ордуна ыйлап... Эл көрсө эмне дейт? Бирде бирөө уруп кеткен экен десечи?» – деди да, аナン апасы эсине түштү. Апасынан сыр жашырчу эмес. Кыз сүйүнүп кетти: «Апама айтайын. Ал сүйүнөт. Апам жакшы көрөт Колдош аке-ни. Өгүнү өзү сураган. Неге биздинине келбей калды деген. Азыр эле барып айтам. Мени ушу жигитке бергиле дейм. Бербечу болсо»... деди да, бербечу болсо эмне кыларына көзу жетпеди. Ушул суроо аны тык токтотту. Ойлонуп, чайпала түштү. «Айтсамбы, айтпасамбы? Айта турган сыр бар, айтпас сыр бар. Балким бул айтпас сыр болуп жүрбөсүн? Макул айтайын. Макул болбой койсочу. Апам менен кантип жаман-жакшы айтышам. Кой балам деп чорт айтып салса кантип каршы чыгам? Мен анын кызымын. Тапкан, баккан. Чоңайгондо ага каршы чыгып... жо-жок, андайдын жүзүн ары кылсын. Андан көрө унчукпай койгон дурус. Ырас айтам, ошентиш керек. Баса десең. Сүйөм деген сөз сени алам деген сөз эмес. Сыртында эле ооз учунан айтып коюп, ичинде эмнени ойлоп жатканын кайдан билдим? Билемби мен Колдош

акени? Анчалык жакшы билбейм. Анын ичине кирип чыкпаган соң, жүрөгүндө әмнелер жатканын... Айтса айтпаса төгүнбү. Шашпоо керек. Сүйгөнүн далилдесин. Болбосо... Туура ойлодум», – деп кыз өзү менен өзү кепешти. Аздан кийин эле дагы ой талады. Толгон-токой суроолор келип жатты: «Кызыкмын ушу мен, кантип далилдемек эле сүйгөнүн. Сүйдүм деди болду да. Айтпадыбы. Сүйбөсө кантип айтат, сүйөм деп? Токточу. Жакшылап ойлоюнчу. Мен ким, ал ким? Мен-мен, ал-ал. Ушу да сөз болсунбу? Эмне деп дөөдүрөп турам? Башым айланып калды. Чын эле сүйгөн киши ушундай болобу? Карасаң, бардыгы жакшы көрүнөт. Сүйгөн кишиге ушинтип көрүнөт го. Тетиги кошунанын ити шоңшоюп отурганын! Кызык. Жылмайып тургандай болуп... Кой, апама барайын. Айтайын. Уксун. Кыз баланын энеден сыр жашырганы болбойт», – деп үйүнө жетти.

Каалга ачып кире берерде айыл кеңешинин чабарманы келди. Кейпине караганда ачуулуу. Түз эле:

– Колдош деген селсаяк кана? – деди. Бул суроо кыздын ызасын келтирди.

– Өзүнөн сура кайда экенин? Мен аны кайдан билдим? Бул эмне деген сөзүңүз? – деди кайра өзүнө суроо берип.

– Чакырып жатат, айыл кеңешинин катчысы.

– Чакырып жатса таап ал жүргөн жеринен.

– Силердикинде дебеди беле.

– Ким айтат биздикинде деп?

– Айыл кеңешинин катчысы айтпайбы.

– А-а, катчысыбы? Эмне жумушу бар экен а кишиде?

– Мен кайдан билдим эмне жумушу бар экенин. Жооткотпой айт, кайда кетти.

– Кеңсеге кетти. Айыл кеңешинин катчысынын бетин ачканы кетти. А кишиге такыр тынчтык бербейт экен. Артынан сая түшүп алган экен. Анча-мынча тапкан акчасын коркутуп туруп тартып алганы жатса керек, – деп кыз катуулай баштаганда:



– Чүш-ш, акырын. А чөл көз жаман кокуй, укса алең-гирди салат. Будамайлап эле жок кылат кокуй, андай сөз айтпа, – деди.

– Айтам эле. Дейм эле. Тазаны таза, арамды арам дейт. Арам экени жалганбы? Эмнесинен корккондой. Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт. Төрага барбы?

– Жок.

– Төрага келсин. Дал ошо кишинин астында баарын айтам. Менин андан коркок-билиштик жайым жок. Эмне эле тооруит, өз оокатын кылып, адал эмгек этип жүргөн бирөөнү? Кандай акысы бар анын? Ким бар кеңседе? Өзү элеби алиги чөл көз?

– Чүш-ш... антпе. Балаасына калганы турасың ээ кокуй. Эки кишиге кол койдуруп акты жаза салбайбы кокуй. Жокпу силердинде? Жок экен дейин. Көрбөптүр дейин.

– Жок экен деп айтыңыз. Көрбөптүр деп айтпаңыз. Көрдүм. Кетип калды. Ким бар, айтсаңыз?

– Эшмат дейби? Мадалы дейби? Билбейм, эки-үчөө жүрушет.

– Мадалыбы? Кас-саппы? Анын кандай акысы бар экен текшергендей? Кас-сабын кылып жатпайбы барып. Барам азыр.

– Саа эмне бар, чакырган жок.

– Чакырбаса да барам. Азыр келатат дей берициз.

Чабарман Уркуяны көрүп жүрчү, бирок мындай бетке чабар ачык экенин билчү эмес. Бир чети каны суюктук кылып жатат десе да, бир чети ыраазы болду. Айыл кеңешинин катчысына бет багып сөз айткан киши ойдай менен чыкчу эмес. «Ачуусу менен бир тийип, кайран кыздын жүрөгү майтарылып калбаса экен», – деп ойлоду кызды аяп.

Уркуя кеңсеге барганды эшикте ары-бери басып сүйлөшүп турган алиги Мадалы менен Эшматты көрдү. Ачуулуу келаткан кыздын түрүн тигилер түз эле байкашты. Аны алаксытууга, ары сөзгө чалууга киришти.

– Арбаңыз карындаш.

– Чөл көз бар бекен, алиги?



- Ой-бой, ачуунуз бар го бир топ.
- Бир эшекке жүктүк бар.
- Ыя! Аша кеттициз шумкар каш.
- Эки эшекке жүк чыгат.
- Ыя! Анчасына барбацыз. Өзүнүз уш-шунчалык сулуу кыз экенсиз...
- Менин өңүмдү тексегени кемесия койгон жок силерди. Өз жолунуз менен болунуз, кас-сап!?
- Мына кызык, мен кас-сап болуп сизди сойдумбу?
- Соймок элеңиз, колунуздан келбей калды. Мен ой менен сойдурбайм силерге.
- Эмне, эмне? Кайталаңызычи жаңкы сөзүнүздү дагы.
- Мен керең кишиге сөз сүйлөбөйм.
- Сиздин оюнузча...
- Турунцуз дейм жолдон ары.

Кыздын жаасы катуулугун байкал тигилердин миздери кайта түштү. Ийиндерин куушуруп кала беришти. Ал кеңсеге кирип кеткенде бирине экинчиси күнөө коюп калышты.

Уркуянын киргенин байкабай калган чөл көз жигит бет маңдайында турганын көрө коюп өңү түктөйө түштү. Ошол замат кайта түрүн өзгөртүп жылмайган болду. Бирдеме сүйлөмөкчү болуп эриндерин кыбыратып келатканда андан озунуп:

- Чыкырыпсыз, келдик. Кулак сизде, – деп жиберди Уркуя.
- Ким айтат? Сизди чакырганым жок.
- Чыкырыпсыз, келдик дейм. Тамашаны таштап, айтыңыз айтарыңызды.
- Мына кызык, сизди чакырган эмесмин.
- Аナン кимди чакырдыңыз эле? Колдоштубу?
- Колдошту. Аны менен кандай байланышыңыз бар?
- Андан сурай турғанды менден сурай берсеңиз болот.
- Сиз эмне анын колуктусусузбу?
- Ооба, колуктусумун.
- Ыя! Калл!



- Калп, чынын биле турган сиз эмес. Аны бизден сураңыз. Дағы эмне суроонцуз бар?
- Башка? Суроом...
- Жок де. Анда менин суроом бар?
- Эмне? Суроо?
- Ооба, менин суроом бар. Эмне үчүн уюшуп алыш келдиңер? Қөпкөндө жөндөп көпсөңөр канет? Башка қылар ишиңдер түгөнүп калып, эми бизди өлтүрөлү дедиңерби? – Кыз катуу сурданып сүйлөдү. Кадимкидей эле ачуусуна чыдабай таноолору кыпчылып турду. Чел көз жигиттин шаштысы кетип калды. Оң жак бети кадимки ийнеликтин канатындай диркиреп туруп, анан көптө барып оозун ачты. Ал көрсө апкаарыса кекеч болуп калма адаты бар экен.
- Мен ба-ба-ба...
- Бардың сен. Сен уюштуруп бардың. Келсин төрага, бетинди ачам. Тамашалар кишиң мен эмес. Мени кыз деп кемсингиндиң келсе керек. Сен кылган ишти кыла албасам элеби? – деп Уркуя каалганы карс уруп чыгып кетти. Айтканынан кайткан жок. Так ошо күнү барып комсомолго өтүү үчүн арыз берди. О, ал кезде түштүктүн кыздарынын ичинен комсомолго өткөндөрү анча көп эмес болчу. Кай бир ошентип өткөндөрдү кодулап, коркутуп, ал түгүл кыйын күнгө салып койгон учурлар болгон.

* * *

Эки-үч күн өтпөй Уркуя комсомолдун мүчөсү болду. Анын антип жаңы дүйнөнүн ишине аралаша баштاشына эне, атасы алды менен кылчактаса да, бара-бара көнүп беришти. Күн сайын болгон күрөштүн жүрүшү, жаңылык кыздын чыйралып, бышып келатканын айкындап турду. Оюндағы сөзүн бетке айтып туруп калмай анын адатына айланды.

Уркуя керек болсо күн-түн дебей кетип калчу болду. Қәэде түн ортосунда келет. Баарыдан эне-атасына кы-

йын. Уркуя әмне болду? – деп чакчайып уктабай жатышат. Ал келгиче сактаган тамак, демдеп койгон чай муздейт. Жедеп тынчсыздана кетишкенде эне-ата кыжылдаша түшөт. Мындан кийин үйдөн карыш жылдырыбайбыз, – деп күпүлдөштөт. Андай күндөрдө Уркуя эки-уч жигит менен келет. Шашып-бушуп тамак жешет. Ошол тамак жеп жатканда дагы ооздору тынбай бирөөлөрдү айыптаپ, әмне қылуу жөнүндө кеңешип жаткан болот. Алардын айтканын эне, ата түшүнүшпейт. Баарыдан аларга түшүнүктүүсү «байлар, кан соргучтар», – деген сөз. Кәэде алар Уркуянын эне, атасынан өткөн заманды сурашат. Кантип жашоочу әленер? Байлар анда кандай эле? Азыркыдай беле, башкacha беле? Малайлары менен кандай эле? Өлтүрүп койсо малайлары кунсуз эле деген сөз чынбы? Акы төлөшчү беле?» – деген өндүү толгонтокой суроолорду беришет. Андай суроолорго эне-ата буйдалбай жооп берет. Илгери әмне, бай деген кудай деген менен тең болчу. Бий анын колунда, болуш анын колунда, старчын анын колунда... Кедей байкүш талпак болчу жерде тепселип жаткан, – дейт Уркуянын атасы аларга түшүндируүп. – Эми жакшы болуп калбадыбы. Акысын байлар бербесе азыр батырактар тынч койсунбу. Айыл кеңешине арызданып, районго чакырылып... анда кимге арызданмак элең.

- Баягы кара козуну айтсаң.
- Кайсы кара козу?
- Баягы старчын акем жеп кетүүчү.
- И... аке болбой жерге кирсинг, атынан эле айтчы.

Ал бизге кайсы жакшылык кылды эле аке дегидей.

- Айтсаң ата ошону.

– Чекеге бүткөн бир кара козубуз бар. Аны да бирөөсүнө бедесин чаап берип алгам. Козунун күйругуу казандай болуп басса чайпалат, жыгылып калчудай күйругун көтөрө албай. Сатып жиберейин деп көп аракеттендим, ону келбеди. Эми базарга барайын деп турганимда иш чыгып, арадан эки апта өттү. Көчөдө аркан-

далып турганда ар ким тамашалап, берсеңчи, союп жейли деп калчу болду. Ушул чөл көздүн атасы, алиги иштеп жүрөт го айыл кеңешине чоң болуп. Бир күнү келип калды үйгө беш киши менен. Алар атчан, мен жөө. Эшке чыга кал дегенинен чыга калдым. Старчын болчу бу чөл көздүн атасы. Сурап турбайбы козубузду. Дал он күндө бул козунун ордуна ирик беребиз дейт.

– И...

– Бербей көр эр болсоң. Бердим. Козуну союп жеп алышты.

– Ирик бердиби анан?

– Ошону айтып келатпаймынбы.

– И.

– Он күн өттү. Жыйырма күн өттү. Бир ай өттү. Да-йын жок.

– Берген жокпу?

– Неге бербейт?

– А-а, айланайын балдарым, неге бербейт дейсисер, азыр минтип ээ кылбай жатат байлар, ал кезде эмне болуптур. Эми дале бизди ошо байлардын тукумдары бийлеп жатат. Алиги чөл көз жүрөбү? Жанагы райондогу Парпычы? Санай берсе...

– Ошо Парпы да байдын баласыбы?

– Болгондо да кандай байдын баласы дейсин!

– И, козу эмне болду анан?

– Мaa козу бермек беле карышкырлар жеп алган соң.

– Бербей коюштубу?

– Ошо козуну алып кеткен боюнча старчынды көрбөдүм. Бир уксам анда кеткен, бир уксам мында кеткен, деле оро-пара келе албадым. Кеч күз эле. Ушу Ажыныкына келип түштөнүп жатат дегенден барып калдым. Аларга салам айтып даап барыш кандай ал кезде. Алысыраак бир терекке сүйөнүп отурдум. Кәэде тамагымды жасап үнүмдү чыгарып коём.

– Эмне үчүн ата?

– Уксун дебеймби, үнүмдөн таанысын дебеймби.

– И-и.

– Алар конок болуп күүлдөп олтурушту. Бир маалда Ажынын малайы келип эмне отурганымды сурады. Акылдуу киши өзү билбейби дедим.

– Акылдуу киши билдиби анан?

– Кара таштыбы. Кетип калды. Ошо бойдон сен көр, мен көр.

Аябай көңүл кооп угуп олтурган Уркуянын ачуусу келип кичине муштуму түйүлдү. Эки жигитти алмасалмак карады. Алар Уркуянын сөзүнө макул болгондой, старчынды жектегендей болуп көздөрүнөн каарларын чачышты. Андан кийин таңга дейре сөз уланып, көп нерселер айтылды. Эки жигит таң кулан өөк болуп келатканда үйлөрүнө кайтышты.

Ошондон эки күн өткөндө айылдагы комсомолдордун жыйналышы болду. Бириңчи маселе комсомол катарына жаңы мучө алуу получу. Жыйналыш ачылардын астында сакалын сапсайткан бир карыя кирип келди. Отурган жаштардын баарысы эмнеге келди экен дегендей таңырkap карап калышты. Карыя үн, сөз деген жок, улагага отура кетти. Ошо бойдон ордунаң козголор эмес. Анысын байкаган соң жыйналыштын төрагасы Тилекмат деген чакылдаган жигит:

– Сиз кимге келдиңиз карыя? – деп сурады.

– Мен силерге келдим.

– Бизге? Кандай жумуш менен карыя?

– Жумуш ушу: комсомолго өтөйүн деп ойлодум.

Жаштардын баарысы дуу күлүп калышты. Абышка ыза болуп кетти. Баарыдан катуу күлгөн баягы чөл көз жигит болду.

– Эмне күлөсүңөр балдар? Мени билбейсиңерби? Мен батырак!

– Билебиз аксакал сиздин батырак экениңизди, бирок...

– Бирок болбойт? Мендейге бирок жок! Эмне учун албайсыңар? Алгыңар келбей турат мени! Мен алдырам! Мынабу кол менен мен кимдин гана жумушун



кылбадым? Мобу жон кимдин гана жүгүн көтөргөн жок? Мобу бут иш издең кайда гана баспады? Мобу көкүрөк!

Карыя көкүрөгүн чоң ачып алыш муштап-муштап жиберди, калч-калч эткендей болсо ордуна тұра албайт. Тамагы қысылып, муунуп кетти. Қүрөө тамырлары чыпалақтай-чыпалактай болуп көөп кетти. Оозунан көбүгүн чатыратып сүйлөп жатты. Ал кайсы байда, канча жылды батырак болгонун, кандай кордук көргөнүн, байда кандай акысы калғанын сүйлөдү. Ушунчалық жылдар бою жаңын үрөп әзилгени менен алұғұнчө баш калкалар жайы жок экен. Дағы әле бирөөнүн үйүндө киренди болуп жүрүптур.

- Отөм мен! Өч алам ошо зулумдардан! Мен батырак!
- Шашпаңызычи карыя. Комсомол деген...

– Билем комсомол деген әмне әкенин. Түшүндүрбө мага анын жөнүн. Ленин биздейлерди алсын деген. Мен киришім керек! Байлардын көзүн ачышым керек! Заман биздики! Әмне олтурат мобуга окшогон старчындын балдары? Ушулар өткөн комсомолго мен өтпөйт әкемин да?! Ким айтат ошону? – Карыя ордунан туруп жыйналышта олтурғандарды аралай басты. Әмне менен бүтөр экен дегендей эл тым-тырс боло түштү. Карыя ақырын басып барды да, чөл көз жигиттин жанына токтоду. – Мыттайым?! Сен комсомол болосун ә?! Мен болбойм ә?! Ә-әй балдар! Алданбагыла! Мына анық кой терисин жамынган старчынын баласы. Мунун атасынын колунда, – деп келатып карыя жашына муунуп сөзүн айтталбай азга үну чықпай калды, анан кайтадан баягысындаид әле бакылдап: – Тириүлөй көмгөн мени мунун атасы. Өлүп кала жаздагам. Жолдошум карап туруптур, чыгарып алган. Кан соргұчтар булар! Мындай кан соргұчтарға орун жок биздин арабыздан! А-а, әмне дәэр әкенсің?! Калл беле ошо? Билесин, көрүп жүргөнсүң атаң мени кантып әзгенин. Ошол өчүмдү әми сенден... атаганаңдын ағзыға, – деп келип шалак эттире карыя чөл көздү түмшукка койду. Эл чур дей түштү.

- Токtot!
- Арачала!
- Карыя сабыр этициз!
- Этпейм сабыр! Этчу кезде эткем, эми этпейм. Өкүмөт биздики, эмне үчүн сабыр этем. Мунун атасы мени эркинче эзген. Өч алам эми! Комсомолго кирип алыш мунун сазайын колуна берем?!

Беш-алты киши карыяга жармашты. Арачалай албай жатышты. Карыянын килейген муштуму, таштай денеси алардын онуна бой берер эмес. Колдорун силкип жиберсе кармагандар ыргып кетишет. Чел көз жигит корголор жер таппай калды. Жыйналыш башчылары кыйкырып жатышты. Анын сөзүн уккан жан жок. Бардык көз карыяга кадалып, бардык сөз ага арналды.

– Туура кылды карыя! Мындайларды кубалоо керек!
Жолдоштор! Мен сүйлөйм!

Бул Уркуянын үнү болчу. Анын үнү катуу чыккан-дыктанбы күү-күү тып басыла түштү. Бир гана баягы карыянын кыймылы токтогон жок. Чел көз жигиттин жакасынан колун коё бербей муунтууга аракеттенип жатат. Эки жигит эки жагынан чыгып арачалашат.

– Карыя! Сабыр этициз. Жыйналышта урушкан болбайт, – деди Уркуя. – Жай сүйлөшүү керек. Мунун атасында акыңыз барбы? Алыш беребиз аны. Түшүндүрүп айтыңызычи акырын. – Акысы болсо кантип алыш берерин билбей жөн эле айтты. Ан сайын карыя күүлөнүп, демденип кетти.

– Алпергиле! Он жылдык акым бар мунун атасында. Эзген булар, жанымды соргон булар! Канын сором булардын! Эми кезек биздики!

Карыя дагы жулунду. Бул жолу аны чел көз жигитке жакын жолотпой алыш кетиши. Комсомол уюмунун ячейкасы карыяны четке чакырып чыгып азга бирдемелер айтып шыбырады. Ага тиги киши түшүнгөн жок.

– Эмне үчүн мен өтө албайм. Неге албайсыңар? Ушу старчындын баласын аласыңар да, анан мени албайсыңар э?

— Андай эмес жарыктык. Сиз картансыз. Алууга болбойт.

— Ким айтат картаң деп. Күчүм жетет менин! Мынабу колдун барында ким айтат экен картаң деп. Сендей жигиттин али да болсо онуна татыйм. Мынабу төш бекер күнгө күйгөн эмес!

— Туура айтат карыя!

— Алыш керек.

Минтип кыйкырган Уркуя менен дагы бир комсомолго жаңы өткөн жигит болчу.

Эл чур этип басылды. Өтсүн, өтпөсүн дегендер эки жаат боло түштү. Бирине-бири түшүндүрүп, бирине-бири каршы чыгып жатышты. Акыры деги әлди бас-бас кылышп дагы ячейка сүйлөдү:

— Устав деген бар, жолдоштор. Уставда көрсөтүлгөндөй кылуубуз керек. Мына, уставда канча жаштан канча жашка чейин комсомолго өтүүгө ақылуу экени айдан ачык жазылган. Бул киши алтымыштан ашып кеткен. Кантип алабыз? Ойлобой эле кыйкыра береси-нерби? Карыянын өтөм дегени жакшы. Жаман деп айтууга болбойт. Бирок бу киши комсомолго эмес, партияга өткөнү жакшы. Ошентициз карыя. Партиячайкеге барып арыз берициз.

— Айырмасы кайсы комсомол менен партиянын. Өзүмө тааныш силерге эле өтөм.

— Айырмасы чоң экөөнүн.

— Эмне?

— Кантип түшүндүрсөм сизге? Эсеби комсомол баласы болсо, партия комсомолдун атасы. Баласы болгуңуз келеби, атасы болгуңуз келеби?

— Менби? Баласы болуп эмне. Атасы болгум келет. Токточу. Партия дегениң чоң дайсиңби?

— Ооба. Партия чоң. Аны Ленин уюштурган.

— Комсомолдуучу?

— Аны да. Бирок...

— Кой айланайын башымды катырба. Ленин уюштургандан кийин экөө тең эле бирдей. Силерге эле өтөм.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

– Токтосонуз, түшүнсөңүз. Эмне десем? Маселен биздин чечим бар? Мына ушу жыйналыш өткөргөндөгү чечим? Аны партия сындай алат. Биз партиянын чечимин сындай албайбыз. Партия биздин атабыз болот.

– Кайдан билдим аныңарды. Силерди күчтүү көрөм. Эсеби, алиги Бекпоо силерге үстөмдүк кылат дечи?

– Жок аксакал, үстөмдүк эмес. Жетекчилик кылат.

– Унчукпай эле жүрөт го?

– Унчукпай жүрбөгөндө бакырмак беле. Сиз ошо киши менен кеңешициз. Кантып өтүүнү ал түшүнтүп берет. Сиз партияга өтүүгө тийишсиз.

– Э! Ошон үчүн келип отурса! Эртең барсам болобу? Албайм дебейби?

– Аны айтып отурса көп сөз аксакал. Ага рекомендация керек. Дагы-дагы...

– Ал эмнеси?

– Ал... ошо кишиге барыңызычи. Менден жакшы түшүндүрөт. Чынын айтайын мен дагы жакшы билалбайм аны.

– Сенин да билбегениң барбы? Мен сени...

Эл дуу күлүп калышты. Бир гана чөл көз жигит кумсарган боюнча турду.

– Тетиги шумдун баласын араңардан айдабасаңар барбы? Шашпа, мен партияга өтүп алыш кайра келермин?! Алам өчүмдү тетигинден!

Карыя чыгып кетти. Азга бөлмө ичи тынч боло түштү. Аナン биринчи болуп Уркуя сүйлөдү:

– Акысы жок комсомолго турууга чөл көздүн!

– Чүш, атынан атап сүйлөңүз.

– Атабай эле койдум. Чөл көз эле дейм. Чыксын Ленин комсомолунун катарынан! Мунун кылбаганы жок экенин азыр эле көрдүк. Андан тышкary жакында бизди өлтүрүүгө кыялданып кол салышты.

– Кол салышты?

– Ким?



– Жоголсун!

– Айт! Тартынба Уркуя, биз бар!

– Акча алыш жүргөнүн да айт, кишилерди коркутуп!

– Жанагы кол салгандарын айтчы?

– Өзүң айт. Айт дейм! Чынбы? А-а, оозуна кум куюлгандай болдубу? Ким алган мындай кан соргучтун баласын Ленин комсомолунун катарына? Менде сунуш бар: чыксын!

– Уркуя отуруп калды. Жанындагы эки kız анын айтканын жактырып кубанышты, шыбыраша калышты. Ал андай, бул мындай деп ары тартышып, бери тартышып отуруп убак көпкө чоюлду.

Чел көздү жактагандардын ичинен Бектен деген бирөө абдан катуу турду. Айтылган күнөөнүн баарысы ушак деди. Ал тургай ушактаганды, ак кишинин бетине көө жабууга тырышкандардын өзүн комсомол катарынан чыгарууну талап кылды.

– Уркуянын өзүн чыгаруу керек комсомол катарынан?! Алиги селсаяк Колдош деген эме менен өбүшүп жатканын өз көзүм менен көрдүм! Мындай бузулган kız биздин катарыбызга жүрүүгө акысы жок. Чыксын!

– Ким? Менби бузуку? Бузуку деген сен! Старчынын баласын жактайсың э? Сенин өз атаң да соо эмес болуу керек. Текшерилсүн ата-теги мобу бакырган эменин! Экинчи маселе, эмне учүн мончоктой жаш колуктунду урдуң жакында? Кандай ақың бар? Урсун деген закон барбы? Ушунун маселесин да карайлыш. Көрсөң мунун эмне деп турганын, – деп Уркуя анын да бетин ача сүйлөдү. Башта билинбеген Уркуя бүгүн жаштарга тааныла түштү. Бир катары чын эле коркуп, көбү кадырлап калды.

Чел көз жигитти комсомол катарынан чыгарып, алар тараганда түн ортосу ооп калган болчу. Уч жигит аны үйгө узатып келишти. Үйгө жакындаганда алардын кете беришин суранды.

Комсомол катарынан чыккандан соң чөл көз жигитти айыл кеңешинин катчылыгынан да боштууп салышкан. Ажынын үйүнө анын шалкайып киргени да ошондуктан.

Болгон окуяны Ажы уккан болуу керек, алдырган баштанып кирип келген чөл көз жигитти буртуя карады. Көзүндө огу болсо атып жиберчүүдөй каарданып ары басып кетти. Айткан саламын алик алган жок. О-о көптөн кийин кайта келип чарпаяга отурду. Кеч күз болуп, күн сууктап калган эле. Чапанынын сыртынан эки шайы жоолукту катары менен курчанган Ажынын курсагы жер чийип жатты. Отургандан кийин көптө барып сөз сүйлөдү:

- Кагаздар кана?
- Кагаздар... бечетти төрага бербей... такыр мүмкүнчүлүк болбой эле...
- Кагаздар кана деп турам?
- Ажы аке, такыр мүмкүнчүлүк болбой...
- Кагаз кана дейм? Мага кагаздан башка сөз айтпа.
- Түшөрүмдү билген болсом Ажы аке... кандай болбосун жан талашып... Ажы аке...
- Түшөрүмдү деп коёт! Өлөрүнду билесиңби сен?
- Бечетин такыр мага карматпай коюп... Бир жолу аракет кылсам сезип калып мени коркутуп... Анын ортосунда мындай иш болуп.
- Былжыраба кур сөздү! Канча ай болду ошондон бери? Мен сенин чөл көзүңү сүйүп калып берген әмесмин. Мага справка керек. Кана?
- Түшүруп койбогондо апкелет элем. Кийинки күндөрдө бечетин эки жолу кармагам, Ажы аке!
- Кана анан кармасаң? Келе, барбы?
- Ошону айткыча... Угуп турсаңыз сөзүмдү.
- Укпайм. Мага сөз керек әмес, кагаз керек. Шайлоого даярданып жатат. Жер-суу көнтөрүшү болот деген кабар бар. Билесиң ээ аны?

– Билем аны, Ажы аке!

– Мага эртеңки күн керек. Кағаз керек. Тап. Жерден чукусаң да тап. Болбосо сен кайсы, чымын кайсы, – деп Ажы колуна кармап алган бир чымындын эки канатын тен жулуп ыргытып, чымынды кайдигер гана жерге таштады. Канатынан ажыраган чымын тыбырчылап жерде жатты. Аны чөл көз жигит байкады. Бетинен каны качып күмсара тушту.

– Кулдугум бар, Ажы аке! Колуман келбей калды.

– Ай Жоро! Жоро дейм!

Ажынын үну басылар менен дагдайган кара киши келип колун бооруна алыш тура калды.

– Ассалоому алейкум, Ажы аке!

– Тааныйсынбы булардын үйүн?

– Ие! Тааныйбай анан. Барып келеймби?

– Бар. Уюн музоосу менен жетелеп кел.

– Ажы аке, антпесениз. Аясаныз, Ажы аке!

– Түкүргөн түкүрүк экинчи оозго кирбеген шекилдүү, айткан сезүм эки болгон эмес. Бар. Бирдеме десе... деп Ажы кынындагы канжарына көз кыйыгын түшүрдү. Кары киши түшүнгөн белгисин берип, колун бооруна алыш жүрүп кетти. Так ошо кезде Ажыныкына он чакты адам келип түштү. Аларды Ажы жакшы кабыл алды. Аздан кийин чай кайналып, тамак асыла кетти. Коноктор үйгө кирип жайланип отуруп калышканда эшикten бакылданган үн, уйдун мөөрөгөнү угулду. Чел көз жигиттин бакылдагы кулак-мээнни жеди.

Буйругун оруннатканын айтканы баягы кара киши кирди эле, Ажынын каары тумшугуна чогулуп:

– Тарт бутуңу, үйдү булгабай! – деди. Кары киши түшүндү. Анын кылган ишине ыраазы болгону ошо болчу. Тиги жым дей түшүп кайра кетти.

– Ажы аке, – деди бир маалда баягы чөл көз жигит деги даап кирип. – Тууган элек. Астыңыздан өтчү эмес элем. Көп кызматым өткөн эле. Кечирициз. Уйду бериңиз, алыш кетейин?

– Айттымбы акыры, түкүргөн түкүрүк экинчи кайра оозго кирбейт деп. Башка сөзүң жокпу?

– Ушунчалық дүнүйөгө тойбой эми биздин уйга көз артып калдыңызы? – деп чөл көз жигит мурдагыдан катуулады. Анын сөзүн жактырбай меймандары туш-туштан каарып кириши.

– Тили жаман экен го бу баланын, – деп бири айтса:

– Ата көргөн эмесиңбі, атасыз арам сийдиктен туулған эмесиңбі? – деп экинчиси айтып, үчүнчүсү:

– Биздин айылда минткен бейбашты бат эле теске салып коёбуз, – деп әәк көтөрдү.

– Ай Жоро! Жоро!

Жоро шып пайда болду. Сөз эмне жөнүндө болуп жатканын айттырбай эле түшүнгөн Жоро чөл көз жигитти ийинден камтый кармап алыш кетти.

Сөз ары чайпалып, бери чайпалып, үйдө отурғандар бирин-бири улап жатышты. Башына килейген селде чалынган бир ак сакал киши төрдө үргүлөп көп сөзгө аралашпай отурду. Бирөө андан атайылап сурабаса такыр унчукпайт. Жоопту да аз сөз менен бүтүрөт. Колунда теспеси бар. Эки колу теспе менен алек. Эриндери булкүлдөп бирдеме айтып жаткансыйт.

Аңгеме көпкө созулду. Сөздүн көпчүлүгү жакында боло турган шайлоо, жер-суу төңкөрушу тууралу эле.

– Жерсиз калтырат деш керек. Өкүмөт жердин баарын тартып алыш, дыйканды жерсиз калтырат деш керек, – деди баягы селдечен бир маалда. Бул сөз андагыларды жандандырды. Бардыгынын көздөрү чакырая түштү.

– Жерсиз калтырат деш керек... Акылыңыздан айланайын ак дамбылда, жана эле айтпайсызбы анан, биздин башты мыжыбай. Жерден ажырагандан кийин дыйкандын эмнеси калды? Сөз эмес бекен! Дагы эмне деш керек акдамбылда?

– Дагыбы? – деп селдечен көпкө ойлонуп калды. Көптөн кийин уйкудан ойгонгонсуп көз ачты: – Катын балага чейин, мал-мүлккө чейин, орток болот экен?

– Ыя! Анда адам болбой эле коёлу. Катын, баланы ортого салып бергиче...

– Азыр баяғыдай чамгарактаган кез эмес. Койдон жоош, жерден жапыз болгон жакшы. Жанагы чөл көз дединерби. Эмне дединер? Биздин сөздү таратчудан эмеспи?

– Ал таратсынчы?!

– Эл тарткыла. Шайлоо болсо эл тарткан жакшы. Жем керек адамга деле...

– Демек?..

– Колуңзуда бар, Ажы аке! Андан ары жагын өзүнүз билесиз...

Алар антип сүйлөшүп турганда баягы чөл көз жигит Уркуяга барган. Кетип баратканда ал аябай ызырынган. «Мен эми аянбай калайын. Билем булардын эмне кылышып отурушканын?! Ачам бетин булардын?! Жыйналыш өткөрүп жатышат мында. Дагы бир балааны баштамак болуп жатышат. Менин уюмду алат ээ?! Мунун намасын окутпасам болбайт экен. Тим койсо бул ашынып кеткен тура», – деп ойлогон.

Уркуя жаңы эле бир жактан келген. Чай ичүүгө киришкен болчу. Тигинин келгенин көрүп чоочуп кетти

– Жол болсун? – деди сактана сүйлөп.

– Сизге келдим.

– Келиңиз.

– Чоочубаңыз. Менин жаман оюм жок сизге. Мен айттарым башка. Менин уюмду Ажы тартып алды. Ал мыт-тайымдын кылбаганы жок! Бери мындай чыгыңзычы, бир сөз айтайын.

– Айта бериңиз. Мында сыр жашырап киши жок. Апам андай-андай сөздү укпайт.

– Билесизби Ажыныңында азыр ким отурганын?

– Ажыңыңында? Билбейт экенмин.

– Акдамбылда отурат. Дамбылда эмес. Анын аты башка. Атын билбейм. Жашынып жүргөн киши.

– Жашынып жүргөнүн билсең, акдамбылда эмес экенин билсең, атын кантип билбейсиң анын? Айт, аты ким анын?

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

- Өлөйүн калп айтсам, билбейм. Мындай өзүн тааныйм.
- Айтарыңды айтчы, эмне дегин бар?
- Жашырын жыйналыш өткөрүп жатат, жыйналыш.
- Жыйналыш? Ал эмне деген жыйналыш?
- Өкүметкө каршы жыйналыш?
- Өкүметкө каршы?
- Ооба. Бузуку сөздөрдүн баарын дайым ушуулар тара-тышат. Жанагы дамбылда деген эмеси келип, кеткенде бир сөз чыкпай койбайт. Ал кыдырып журөт айылдарды.
- Калп айтчу болсоңуз сиздин атыңызды эмне дейбиз?
- Эмне десеңиз ошо деңиз Уркуя, бул сөзүм чын. Мен андан өч алгым келет. Өч албай тынбайм!

Уркуя чай ичүүнү токtotуп шарт эшикке чыкты. Өмүрү карап көрбөгөн Ажынын үйүнө түз эле кирип барды. Ырас эле жанагы чөл көз жигит айткандай окшоду. Үйдөгүлөрдүн бардыгынын өндөрү түктөйө түштү, Уркуя эшик ачып башпактаганда. Бир сыйра карап алып кызын дебей чыгып кетти. Ал кетер замат Жоро кирип:

- Жеткирди баарын. Билип калышты – деди.
- Ким жеткирди? Чөл көзбү? Антчу болсо!..
- Сиз чеки кылгансыз, Ажы аке! Эмне кереги бар мин-тип жан кулактын учунда турганда чыр чыгарып? – деп тиги селдечен каарып өттү. Ырас эле чеки кылганын се-зип Ажы өкүнду.
- Биз бастыралы, күн кечтеп калды.

Комсомол уюмунун ячейкасы баштаган беш-алты жигит жолбун кишилердин кетип баратканын терезеден карап турушту. Алардын ичинде чөл көз жигит да бар болчу.

Эртеси таң саарынан Уркуяны бир кыз ойготту. Анын өңү түктөйүп, дүрбөлөңдүү.

- Жүрү тез Уркуя!
- Эмне болуп кетти?
- Чөл көз муунуп өлүптур.
- Муунуп өлүптур? Кантип?
- Музоо байлачу жипке муунуп калыптыр. Көчөнүн боюнда турат. Эл көп.



– Бул кандай табышмак? Ал муунуп өлө тургандай көрүнгөн жок эле. Мен азыр кийине салайын.

Алар келгенде өлүктүн жанында эл кыжы-кыжы болуп батпай кетиптири. Анын жакын-туугандары ыйлас турушат. Өлүк сулкуюп жерде жатат. Көзү тостоюп тышына чыгып кетиптири.

– Э-ье тургула мындай өлүктөн! Эмне, жейсиңерби?

Ушинтип кыйкырып бир кичине киши чыйылдап топ жарып кирип барды да, өлүктү көтөрө баштады.

– Ой, жардамдашсанар боло, – деди бир карыя анын көтөрө албай жатканын көрүп

Өлүк ошо күнү эле көмүлдү. Бирок ал жөнүндөгү кыжы-кужу сөз көпкө басылган жок. Ажы өлүккө себепкер экенин ар кимдер айтышты. Мойнуна коё албаган соң кеппи, айткаң сөз айткан бойдан кала берди.

10

Ажы эл чакырып той берип жатат деген дүң эки күндөн бери айылдын бардык жеринде кеп болуп жатты. Кечээ эртең менен Ажы Уркуялардыкына келген. Атасы үйде жогунаң улам Бұбұкан апаны чакырып тышка чыгып бир топко сүйлөшкөн:

– Катаны кетирген болот, аны оодай билген болот. Мен оодай билипмин катамы убагында. Бир эчкинин мүйүзү үчүн ириктей козуму тарткам. Айыл-апа туруп ичибизде кек жүргөн болбойт деп ошондой кылгам байбиче. Ақылдуу кишисиз, байкагандырысыз, – деген Ажы жалпак тилге салып жайкап сүйлөп. – Кудай сактасын сиз менен биздин ортобузда анчалык ара бөлүнөрлүк ич күпту жок. Туурадан чапма кара түмшүктар болот бирин-серин, кескелдирикче кышылдап, чатақтын отун үйлөгөн. Андайга азгырыла кетчү биз эместирибиз. Мына, алдыда кандай күн кимди күтүп турганын бир кудай билет. Илгери балан болгон, түлөн болгон деп калышмайы бар кай бирөөнүн. Илгерки жөнүндө эле сөз салсак, кана өзүнүз

эле айта коюнуз байбиче, менден жамандық көрдүңөр беле?

– А-а, арман күн десең. Эмненин жамандық көргөнү.

– Башкадан табылбаган иш менден табылчу беле?

– А-а, арман күн десең.

– Бириңерди бир чекеге черткен жан белем?

– Чертпей кал кокуй.

– Ашар салып калгандачы? Мен зыкым эмес элем го?

Үраспы? Торпоктой ирик сойчу элем го, башкалар чыч-как улак сойбой, чөп майга күрүч жасап берсе ичинен кан өтүп, жатканда. Жалганбы? Өзүңүз күбө болуп калыс сөзүңүздү айтсаңыз, Бұбұкан байбиче!

– А-а, арман күн десең. Анын кайсынысын айталы.

– Аккан арыктан суу агат. Бир боордош элбиз, асты-кийинин эскере жүрөлү деп элге даам берип жатам, байбиче!

– Ошенткениң оң. Берип кой.

– Эртең кожоюнүң экөөң келип бергиле.

– Барбай анан. Кантеп барбай коёлу, айылдаш туруп.

– Үракмат, Бұбұкан байбиче! Силерди ошондуктан жакын көрүп журбәймбү.

– А-а, арман күн десең.

– Қөңүл жарашса мен сизден әчтеме аяган жан эмесмин, үраспы?

– Аябай кал.

– Баса, тетиги кыштактын ары жагындагы жерди...

Семиз жер ээ?

– Семиз әмей. Андай жер кайда.

– Кудай буюруп кыштан түгөл чыксак, жазда айдал алғыла. Амач, унаа жагынан өзүм каралашармын.

– Эмне дедиңиз Ажы аке? Жерди дедиңизби?

– Карып кеттим, арып кеттим. Маа калган жер деле жетишет. Силер, айдал алғыла. Көз акыңар деле бар. Жарайбы?

– Үракмат, Ажы аке! Кор болбоңуз, Ажы аке!

– Анан үйдөн даам татып кетерсиңер.



Бұбұкан апа сүйүнгөндөн тердеп кетти. Қадамын санағансып қыбылжып жүрчү баяғы адаты жок, аяғы жерге тийбей тәмөн баратты. Өрүктүн бутагына илинип калған жоолугун сезген жок. Қөгала чачының бир өрүмү астына, бири артына кетип, дайым жоолукта жашынып, жымыйып жүрчү башы көзгө олдоқсон учурады. Қыргыздын эски аялдарында чачын көрсөтпей жашыруу салты бар әмеспи, туурадан көрүп турган кошуна қарыя бул көрүнүшкө таңырқап өзүнөн өзү тартынды. Карагысы келбей тетири бурулду. Бұбұкан апа ошондон түптүз жүрүп отуруп, Ажы силер айдал алғыла деген жерге барды. Жердин түздүгүн айтпа. Буркурап жытын көр! Бир ууч топуракты чөнгелдеп алып жыттады, бетине басты. Жеп жиберейин деп, алкымынан өтпөсүнөн гана турду. Ары-бери басып кылдаттап байқап жүрдү. «Ырас эле бердиби, же мени шылдыңдап жатабы? Бардық жеринин эң жакшысы ушу. Кантип кыйды? Малайынын жонунан кайыш алған ит эле, чык татырбас Чынарабай эле, кантип кыйды? Кандай эле бүгүн мунун колу ачык болуп кетти? Мунун эмне билгени бар? Балким, бул башка жакка көз салып жүрбөсүн? И-и, ырас эле Уркуямы тооруп калған болбосун? Жок, анын жүзүн ары кылсын. Көзгө басар баламды ага ыраа көрбөй кала-йын. Жериң менен жексен болгурду ойлобой туруп бекер айттымбы, алам деп? Кой, жери курусун, албай эле койдум. Кийин бир балаасы чыгып жүрбөсүн. Мындаі түлкү бир күнде жүз турдүү өңүн өзгөртөт», – деп өзү менен өзү кенешти. Башты жерге салып келатты. Кокусунан таап алған алтынын түндөсү колунан түшүрүп жиберип табалбай калғансыды. Ичи конулдап калды. Аңғыча көзу жерге чалынды. Бах, жатканын карачы көз кайкып! «Ырас эле биздин жер болсоочу! Буерге меке, буерге»... деп андан аркысын айтталбады. Қөргүсү келбей тетири карады. Аяқ алдын караса, дагы жер жатат. «Мен кызықмын, бергенди ала бербей неден корком? Ал десе, алдым десем не болот? Мындаі жерге жеткен бар, жетпеген бар. Кана биздин ушу кезге дейре жеткенибиз? Адам деги бир кезде ырайымдуу

болов түшөт дечу эле, Ажы акемин ырайымдуу болгон кези ушу чыгар. Бизге боор ооруп жаткандыр. Андан көрөкчө», – деп Бүбүкан апа бирдеме ойлой калды да, Ажыныкына барды Ажы кымбат чапанын желбегей жамынып короосунда ары-бери басып турган. Дарбазадан бапшактай берип жымырылганын, бир жумуштап келгенин, аны айтала-бай жатканын байкаган Ажы деле элпек, кичи пейил болуп қалың эрдин түйрүлтө жылмайып калды.

– Келициз, байбиче! Уйгө кирициз, байбиче! Келип калыпсыз?.. деди.

Бүбүкан апа азга мураккитанып сөз чыгара албай, эмнеден сөздү баштарын табалбай турду. Анын сөзүн жандандырган дагы Ажы болду. Тартынбай келген ишин сурай беришин каалады.

– Айтайын дейм, оозум барбайт, Ажы аке! Улуу кишилердин астында сөз айтсам адепсиз болобу деп...

– Жо-жок, айтыңыз. Тартынбай сүйлөңүз. Мен эмне сilerге бөлөк-бөтөн белем?

– Жер жөнүндө. Мен айныдым, Ажы аке! Өзүңүзгө буюрсун, Ажы аке! Ушинген томаяктыгыбызды эскерип кам көргөнүдүзүн өзү эле бизге дем. Жери жок кишиге мынчалык жерди алыш...

– Ошо да кеп бекен. Берген эр эмес, алган эр. Эмнесинен коркосуз? Мына, элдин көзүнчө деле айтайын, – деди Ажы эшиктен келаткан бир карыяны күбө тарта сүйлөп.

– Тетиги кыштактын ары жагындагы жерди буларга бердим. Бердим деп коём, башта эле булардыкы болчу. Өздөрүнүн айдоого күчү келбей, маа берип жүрүшкөн. Ошондой эмес беле, Бүбүкан байбиче?

– Ооба, Ажы аке, ооба.

– Өзүңөр алгыла деп жатам жазында. Аны айдашка менин күчүм да келбей калды. Карыдым, арыдым.

– Кор болбонуз, Ажы аке! Мен кетейин, Ажы аке! Бүбүкан апа эми чындал сүйүндү. Кубанычы коюнга батпай үйүнө келди. Уркуя үйдө экен үй шыпырып жүрүптүр. Эки бети албырып, денеси калтырап:

- Кызым! Ырысың бар экен! – деди.
- Эмне апа? Айтсаң. Жакшы кабар уктуңбу?
- Жүр. Жүре гой, кызым!

Байбиче кызын колунан жетелеген бойдон Ажы берген жерге алыш барды. Көз жашын жоолугунун учу менен аарчый берип:

– Көрдүңбу кызым мобу жерди? – деди кол шилтеп мелтиреген тептегиз жерди көргөзө берип. – Биздин жер. Жыргайбыз эми. Эми биздин да жерибиз бар, жердүү болдук кызым.

- Биздин? Ажыныкы эмеспи?

– Ажы бизге берди, кызым! «Айдал алгыла, такыр силер алгыла» – деди. Кошунанын көзүнчө айтты. Ал жакшы киши экен. Мен аны таш боор, зыкым көрчү элем, көрсө... Ырысың бар экен, кызым!

– Тим эле бердиби? Бекер эле бердиби? Бирдеме суралан жокпу? Кийин эчтеме доолабайбы? Жакшылап суралыңбы?

– Сурабай койчу беле, кызым! Анча-анчасын кантип билбей коёюн.

– Ажыны кандай кудай жалгады? Ай, ишенбейм апа. Мунун артында бир чыры болуп жүрбесүн?

– Эмне чыр болмок эле? Берсе берет, койсо коёт. Мартык деген ушу. Канча кылган менен эл кишиси да. Башта бекеринен эл сурады дейсисиби. Өркөнү ёссүн жарыктыктын.

Уркуя аң-таң калды. Жерге көз чаптырып байкады. Баягы эле өзү көрүп, көзүнүн сугун түшүрүп жүргөн жер. Бу жерге айдалган буудайды далай жолу аралап баратып ичтен тынган. «Атаганат бизде ушундай буудай болсочу, ушундай жер болсочу», деген.

– Көрдүңбу? Ишенициңби, кызым? Апаң калп айтпайт. Ажы калп айтпайт.

– Артында бир чатагы болбосо эле десең, апа!
– Эмне чатагы болмок эле. Берген эр эмес, алган эр. Ал берди, мен алдым. Кенен токоч жегенди ким эле жаман көрсүн ботом.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

- Чын айтчы апа, эчтеме сураган жокпу?
- Сураган жок. Эчтеменин кереги жок дейт. Биздики дей бергиле дейт.

Ошол күнү кечинде Уркуянын эне, атасы көп менен кошо Ажынын берген тоюна барып келишти. Баарын барып, эмнеге той бергенин сурашпаптыр.

- Жөн эле ага-туугандарды чакырып даам берейин дедим эле, – деген сөзду келгендердин баарына айтыптыр.

– Дагы эмне деди Ажы? Ошондон башка эчтеме айткан жокпу? – деп Уркуя неге той бергенин билүүгө кызыкты. Анткени комсомол ячайкасы так ушуну билип келүүнү аябай тапшырган.

– Андан башка эмне демек эле? Андан башка журтчулук сөзүн айтты. Журтчулуктан ким качмак эле ботом, – деп апасы деле камырабай сүйлөдү. – Алиги аты ким эле, күйөө баласы жүрөт. Актив болуп журбәйбү, таңыракай мурун кара? Ошого кол көтөрүп койгула дейт, шайлоодо. Көтөрсө көтөрүп коёлу дедик. Кимге көтөрбөгөн кол. Кимиси болсо ошонусу болсун, деги элге жакшы болсо бизге ошонусу кызык. Ал өз бала. Бизге кара санамак беле.

Бул сөзду Уркуя капарына алган жок. Анткени ушундай болууга тийиш экен деп ойладу. Ал турсун шайлоонун маанисине деле анда жакшы түшүнчү эмес.

- Чыныңарды айткыла. Жери үчүн эчтеме сураган жокпу?

- Бекер берди дейм.
- Бекер кантип берет ушунча жерди?
- Март болсо бербейби.

* * *

Жыйырма жетинчи жылдын декабрь айынын орточени Уркуя үчүн эстен кеткис күн болду. Күн шыбыр-гактап жаап турган. Айыл кенешинин төрагасы менен кошо үч киши келди. Бүбүкан апа менен Уркуя үйдө киржууп отурушкан. Эшиктен түрсүлдөгөн аттардын табы-



шы чыкканда кулак түрүп калышты эле, аз өтпөй бирөөнүн үнү чыкты, тышка чыкырды, үйдө киши болсо, чыга калгыла деп.

- Арбаңыздар, – деди Бұбұкан апа тышка чыга берип.
- Арбаңыз.
- Түшүңүздөр.
- Ыракмат. Түшө турған убак жок. Бир иш менен келдик, Бұбұкан байбиче, – деп төрага саал шектүү сүйлөдү.
- Айткыла. Эмне иш ал?
- Ажы жанын жеп жатат. Тетиги жердин баары менини эмес, Бұбұкандардықы дейт. Силердин качан же-рицер бар эле?
- Кайсы жер?
- Мобу кыштактан аркы жер. Ошонун баарысы.
- И-и, ооба, ал биздин жер.
- Эмне? Ойлоп айтыңыз байбиче. Бул Ажынын жери. Мен силерди билем го. Кайдан эле ушунча жерге ээ боло калдыңа?
- Биздин жер. Башка бирөөнүн жерин кантип айтайын биздин жер деп? Илгертеден бери эле биздин жер.
- Силердин жер эмес. Калп айтпаңыз. Сизди Ажы алдаган окшойт. Ойлоңуз эмне деп жатканыңызды. Жооп берип каласыз кийин.
- Ачуунуз келбесин. Чынын айтып жатам, ал биздин жер. Колубузда унаа күчүбүз жок болуп, айдай албай жүргөнбүз. Ажы айдал жүргөн.
- Эсицизди жыйыңыз, Бұбұкан байбиче! Ойлоп сүйлөңүз. Айтканыңыздын барысы жазылып калды. Эртең танчу болсоңуз жакшы эмес. Алданбаңыз андай карышкырдын сөзүнө. Бул жер Ажыныкы экенин биз жакшы билебиз. Кошуңуз. Кийин чатак чыкса бизден кетпесин.

Келген кишилер жөнөп калышты. Уркуя кир жууп жатып тышта кандай сөз болгонун уккан жок. Апасы үйгө киргендө кишилер эмне келгенин сурады эле:

— Тетиги жер жөнүндө. Ажынын жери болчу дешет. Өзүбүздүн эле жер деп койдум. Биздин жерди биздин жер дебеймби, — деди.

— Калп айттыңбы, апа? Качан биздин жер эле? Ажынын жери эмес беле? Бизге берген десең боло, чынын айтып. Качан биздин жерибиз бар эле? Бекер кылышың, апа! Бар. Барып айт чынын. Жаман болот акыры. Мен түндө айтам деп унут калыштырмын. Ал Ажыңдын иши жаман. Аны кулакка тартканы жатат, кулакка. Бар апа айт чынын. Айтпасаң биз өлдүк. Ажы качан бизге жакшылык кылды эле? Бар дейм апа!

— Койчу, балам, жок сөздү. Жер биздики эле.

— Апа, кимге айтып отурасың ушу сөздү? Жер Ажыныкы. Ал мытайым сilerди алдаган. Бардык жерин ар кимге бөлүп берип коюп өзү ак киши болуп калгысы бар. Алданба апа ал кыл кыймага.

Бүбүкан апа жерден ажырай албай турду. Кызынын айтканы такыр жетпей туруп алды. Түшүндүре албай жадаганда Уркуя баягы келген кишилердин артынан кетти. Бир топтон кийин аларды ээрчитип кайта келди.

— Биздики эмес, Ажынын жери. Апам билбестиктен айтып жатат. Анын алдаганына түшүнгөн эмес болуу керек, — деп эшиктен Уркуянын үнү чыкты.

— А-ай, байбиче! Бүбүкан байбиче! Бери тышка чыга калыңыз.

— Арбаңыздар, — деди Бүбүкан байбиче тышка чыгып (Түштүктө сыйлаган кишилерине улам көргөн сайын изат кылып салам айта берүү салты. Ошондуктан дагы учуршты).

— Кызыңыз эмне дейт, сиз эмне дейсиз? Жер Ажыныкы турбайбы? Неге жашырасыз жарыктык?

— Ажы аке бизге берген аны.

— А-а-а, берген деңиз? Кандай эле берешен болуп кеткен Ажы? Ал алдаган сilerди. Малын бир жакка берип, жерин бирөөгө берип, өзү кедей болуп көрүнгүсү келген. Ал кан соргучтун колу андай март эмес. Ушул айылда



бир зыкым болсо, ал дагы ошо Ажы. Эмне деп отурасыз орду жок сөзду сүйлөп. Бизге жардам берүүнүн ордuna кайта силер ушинтип отурсаңар болобу. Айтыңыз барып. Жерицин кереги жок деңиз. Мени алдапсың деңиз. Болбосо ушунча жер учун сизди кулакка тартабыз. Айдал жиберебиз сүргүндөп. Тамаша деп турасызыбы ушунча жери бар кишини?

– Айдал! Мен эмнeme айдала турган жөнүм бар? Жерим жок болсо өзүм томаяк болсом?

– Жок, сиз томаяк эмессиз. Сиздин жерициз көп. Сиз байсыз? Тартабыз кулакка сизди.

– Айланайын төрага. Мени билбейсиңерби? Мен качан бай элем? Ушул айылдын ок эле итке минген шордуусу мен эмесминби. Көрбөй жүрдүңөр беле бизди? Тарта көрбө кулакка. Жер меники эмес.

– Тартабыз. Сиз кулак болгонду каалаган экенсиз. Кеттик. Муну менен сүйлөшүүнүн пайдасы жок.

Айыл кеңешинин төрагасы атын камчы менен моюнга бир салып жөнөп калды. Бүбүкан байбиче атылып жетип тигинин чылбырына чалынды. Жалынып-жалбарып жиберди. Көзүнөн жашы бурчактап кетти.

– Карапгымын да, кайдан билдим анын, алдаганын. Кечирип кой. Азыр эле барып айтып берем. Жериңдин кереги жок деп берем. Ал өзүң деп берем. Бизде кайсынын жери бар эле, – деди тигини бура бастыrbай.

– Айта аласызыбы, же?

– Айтам. Эмне учун айтпайм? Менин качан жерим бар эле. Ал мытайымдын мени алдаганын кара!

– Жүрүңүз. Эгер айтпачу болсоңуз таарынбаңыз.

– Макул эле гой. Көрсө мени булар...

Ажынын үйүнө жакындаганда эле Бүбүкан эне зондуклайдай баштады:

– Эй Ажы! Ажы дейм! Чыга кал бери.

Дайыма аны «сиз» деп астынан кыя өтчү эмес эле, эми анысын да унутуп өкүм сүйлөдү. Ажы көптө барып чыкты. Устүнө кийгендериинин баарысы көөнөлүп кал-

ган кийим эле. Бұбукан өз көзүнө өзу ишенбей асты менен жалт қарап: «ушу Ажыбы, башкабы?» – дегенсиди. Так ошонусу жаман, шектүү көрүндү. Ачуусу келди. Сөздү так ошондон баштады:

– Эмне эле шүмүрәйө кийинип калгансыз? Кымкабыңыз кана, алтын буусуна кармаган? Жибек чапандар кайда? Сиз эмнеге куучуюп калгансыз? – деди қаарый сүйлөп. Ажы кың дебей қарап турду. Мени алдаган экенсиз жер берип. Айтам да, қандай эле бул боорукер, қандай эле бул берешен, колу ачык болуп кетти дейм да. Алдыңызды тазалап жаткан турбайсыңбы көрсө. Ал жерици! Менде жер болгон эмес. Жараңды жугузба бизге.

– Эмне? Жер? Қандай жер? Эмне деп турасыз?

Ажы көзүн чакырайтып, ийинин куушурду. Эчтеке билбегенсип таң калды.

– Ап-ий бетимдин беш териси. – Бұбукан бетин сөөмөйү менен сүрүп эринин түйрүдү. – Кайсы бетиң менен сурал турасың ушуну? Қандай жер деген эмнен? Тетиги кыштактын ары жагындағы жериңчи? Аны бизге бере салғынан улам март экен десе... Балаанды жугузганы жаткан турбайсыңбы. Ал жерици! Қереги жок бизге жердин. Өмүрү жердүү болуп көргөн эмеспиз.

– Ой, эмне дедиңиз? Кыштактын ары жагындағы? Ал менин жерим эмес. Ал силердин жер. Чакырчы тиги кошунаны. Элдин баарысы билет. Қөз көрүнө калп айткан-дын кереги эмне. Жамандасаңыз жөн жамандаңыз, анан мынчалық бет тырмарлық қылуунун кереги жок. Ыйманыңызды жебей сүйлөңүз.

– Ыйманды жеген менби, сенби? Жерим жок болсо, жок дебеймби.

– Ой, чакырсаң кошунаны. А-ай Осмон! Осмон! Сура-саң ошолордан бир. Таза балекет болгон го, жерин мага таңуулап. Осмон!

Осмон деген кошуна келди. Қөзу тынымсыз кыбыңдаған киши эле, жашын кол жоолугу менен дембелеп аарчый берип:



– Акетай, эмне болуп кетти акетай? Жүрөгүм түшүп калды акетай. Ажы акем минтип бакырчу эмес эле дейм да акетай. Чатакташкандан соосуңарбы акетай? – деди.

– Ана, ушундан сурагыла калп болсо. Ой Осмон, айтсаң кагылып кетейин, мобу кыштактын ары жагындагы жер кимдики? Меники деп жалаа жаап жатат мобу катын. Өз жерин башканыкы деген киши болот экен ээ, шумдугүң түшкүр. Айтчы сен. Билесиң го.

– Билбей анан, билем. Ал жер Бұбұқандардыкы, акетай! Илгертеден бери эле булардыкы. Кантип билбей көюн акетай, – деп Осмон көзүн кыбындаатты.

Төраганын ачуусу келип кетти.

– Сиздин жерициз барбы? – деп сурады.

– Бар эмей, бар. Тетиги үйүбүздүн ары жагындагы биздики акетай. Эзелтеден бери эле биздики акетай. Мен айткан сөзүмө турган кишимин, – деп деле камырабай сүйлөдү.

– Анда сиз кулак турбайсызыбы? – деди төрага.

– Ким кулак? Менби? Үйүмдө үрүп чыгар итим жок мен кулак боломбу?

– Ооба, ошончо жерициз бар экен, сиз кулаксыз. Эмнеге башта катып жүргөнсүз? Сизге окшогон байларды барбы?

– Ким бай? Менби?

– Сиз.

– Мен бай эмес. Мен батырак. Өмүр бою мобу Ажынын оту менен кирип, күлү менен чыгып келатам. Өзүңүз деле билесиз го. Мен качан бай элем? Менин качан же-рим бар эле?

– Анан эмне дөөдүрөп отурасыз, жер меники деп?

– Ажыдан коркконумдан, акетай.

– Коркуттубу сизди? Эмне деп коркутту?

– Мениби? Жок, кайдан коркутсун. Тим эле өзү берди акетай.

– Айтыңыз. Сизди коркутканы чын болуу керек. Айтпасаңыз өзүңүзгө зыян. Эртең жооп бересиз.

– Мен кандайча жооп берем акетай? Айыбым жок болсо деле жооп бергендей мен эмне... Ырас, коркуткан.

– Эмне деди эле?

– И... и... ал... коркуткан. Кырың эткен сөз чыгарсаң чел көздөй о дүйнө кетесиң деген... и... и...

– Калп, жүзү кара! Эмне деп отурасың уялбай? Жер жөнүндө калп айтканың аз келгенисип эми чөл көз жигитти мен өлтүрдү деген жалаа жапканы жатсаң керек. Сендей мытайымды сотко бериш керек?! Соттолуп кестирип, итапка салып айдатыш керек!

Ажы каарданды. Таягы менен жер сабап урушту. Ооозунан көбүгү чыгып, сакал-муруттары калтырады. Ордуна тура калып үйүнө кирип кетти. Ал үйдө эле езүнчө бакылдаш жатты.

– Алдаган тура сilerди. Ачык оозсуңдар. Жер алышкан имиш?! Кантеп ишендиңер ошо түлкүнүн айтканына? – деди төрага.

– Биз кайдан билдик анын антерин. Бердим десе эле берген экен дептирмин, – деди Бұбұкан жыгылыштуу болуп, жер жарап.

11

Эртеси эртең менен комиссия келип Ажынын үйүн опус кылды. Дүнүйөнү аябай сологон экен, санап, каттап бүтө албай жатышты. Ажы уңқуюп бир мала таштын үстүндө отурду. Сампарлап кар жаап турду. Арабалар келип, анын дүнүйөлөрү ташылды. Кыштактын орто чениндеги бир үйгө жеткирилип жатты. Түшкө жакындағанда Ажынын үй-бүлөсүн арабага салып айдал жөнөштү. Араба жөнөй бергенде арт жактан бир он жаш чамасындағы бала:

– Ata! Atake! – деп бакырып келатты.

– Бул Ажынын баласыбы? – деп сурады комиссия башчысы.

– Менин балам эмес. Ким айтат? Таш жаагыңа! – деп Ажы баланы кагып койду.



- Ата! Ала кет! Калбайм мында, ала кет!
- Бас дейм жаагыңды. Ата деген эмнеси жарыбагырдын?! Кимдин баласы бул, такымдап кишини жылдыргабан?
- Айтыңыз, сиздин балаңызыбы?
- Калп айтсам сакалым кыркылсын, менин балам эмес.
- Орто жашаган бир зайдип далпалактап чуркап келип баланы аңгыча колдон алды.
- Жүрү биякка. Ата дебей кал. Качан ал сенин атаң эле, жарыбагыр?

Зайдип баланы колго чаап артына бурду. Комиссия башчысы шекшип:

- Сиз калп айтып жүрбөңүз. Ырас эле атасы эмеспи?
- Жок кокуй. Өзүбүздүн бала. Тиги Ажы акем жакшы көрчү муну. Ата дечү. Бас ээ, жарыбагыр!
- Атам! Атам! Калп айтат! Мени алышп калганы жатат! Жашырып коюшкан мени башка үйгө. Мен калбайм! Атам менен кетем! Калбайм!
- Сал арабага! – деди комиссия башчысы, силер менен бакылдашып отура албайбыз. – Өз баласын чангана киши болобу? Түшүр! Айда катуу! Эй арабакеч, айда дейм, катуу!

Бала арабага түшкөндө арабакеч аттарды катуу айдады.

– Кудая то-бо, кудая то-бо, өз баласын танат экен э?
Ажы болбой курууп ка-ал, жаман киши тура ыя, – деп Бүбүкан жакасын, кармады.

– Кудай мени бир сактады э, акетай? – деди Осмон үйүнө шашып. – Кайдан билдим мунун мындай оюн. Ой, ит о-ой. Өлүп кала жаздадым, э акетай!

12

Колдош иш издең башка айылга кеткен болчу. Январь айынын орто ченинде келип калды. Ал усту-башын түзөп жакшынакай кийинип алган экен. Боюн тартипке келтирип алганга сымбаты чыгып, зыңкыя түшүптүр.

Бұбұкан эне да, Уркуянын атасы да анын келишине кубанышты. Қәптөн бери көрбөй сагынганын айтышты.

– Көрүнбөй кеттиң, балам! Сени келеби десек, келбедиң. Ооруп қалған жоксуңбу деги? – деди Бұбұкан көнкүн астына дасторкон жайып жатып.

– Иштен колум бошбой жатты, апа! Өзүм деле ойлоп жүрдүм сиздерди. Бир жолу даам таткан үйүңө кырк күнү салам бер деген қыргызда мақал бар экенин кантит билбейин. Шарты келбей жатты апа! Сиздердин жакшылықты кантит унутайын, апа! Үйүңүздөргө жаткырып, өз балаңыздардай көрүп көз салып жүрдүнүздөр. Аны унусам кудайды унуктан болбаймбу. Колуман келиши ушу болду апа, қылған жакшылығыңызыдан канчалық қылған менен актай албасам дагы, тим эле ыроо болсун деп, кур келүүдөн уялып... деди Колдош мүшөккө салып алған бирдемелерин ача берип. – Бу көйнөк сизге, апа! Колдош баламдын бергени эле деп кийип коюнуз. Бул карыяга. Топу эле. Бул Уркуяга. Шайы экен. Тигип кийисин көйнөк қылышп. Колумдан келсе сиздерден аянар әмесмин, апа!

– Тим эле койбойт да. Бекер эле акча коротуп... Өзүң минтип жарыбай жүргөндө бизге да ыроо алып... Мунун баарын алып...

Сыртында минткен менен Бұбұкан апа ичинде жым деди. Көйнөк көңүлүнө бап келди. Мындаидай көйнөкту қәптөн бери кие элек болчу. Ичинде жигитти жакшы көрүп калды. Бөйпөлөктөп тамак жасоого камынды.

– Убара болбоңуз, апа! Кире кетейин эле дегем. Тамакка күтпейм. Бұгүн барам деп айттырып жиберген элем, үйдегүлөр качан келет деп жол карап күтпөсүн, – деген болду. Чынында Колдош кечетеден бери ысық тамак иче элек болчу.

Бұбұкан апа көнгөн жок. Кол башындаидай этти қәптөн бери сактап жүргөнүнө сүйүнүп, атайы көргөзө, каткан жерден алып чыкты. Тамакка күтпей кетсе таарына турғанын айтып болбой койду. Аздан кийин пияздын жыты үй ичин уруп кетти. Анан тактай такылдал сабиз туурап,

Уркуя чындал ишке киришти. Сабиз туурап колу иште болгон менен эки көзү Кольдошто. Кольдош анын көзүнө бүгүн өтө сымбаттуу. Анын оор басырык мүнөзү, кара тору өңү, сулуу көзү... Айтор баарысы жакшы көрүндү. Караган сайын карагысы келди. Жанында, үйүндө отурганына ыразы. Аздан кийин кетип каларын эстеп жүрөгүнүн башы зырп этти. «Кетпейт. Кетирбейм. Кетип калса, келбей койсо мен кантем? Калп айтып жатат кетем деп. Мени таштап кантип кетmek эле? Сагынган экен. Болбосо келмек эмес. Келди. Жакшы болду. Билдим бул мени такыр унутпасын», – деди өз оюнда. Энеси эшикке чыгып кеткенде бир-эки жолу сөз тизгинин таштады. Кольдош жооп берүүнүн ордуна кызырып жер карады. Анын ошо жер карашы, уялыш кетиши өңүн мурдагыдан көркүнө чыгарды. Маңдайынан чыбырчыктай түшкөн тери жылтылдаш, кыштын күнү буга ысык болду. Жапжаңы чаарала топусунун үстүнөн таңып алган көгала шайы жоолук, топуну чыпыйа карман турду. Шырымал кара чапандын ичке жендеринин учу узун, ичке болчу. Андан колунун учу чыкпай, көрүнбөй турду.

Кызды жигит да астыртадан байкады. Бою өсүп, мурдагыдан албеттүү тарта түшкөн экен. Баарыдан дагы көзгө чалдыккан анын кулагындагы кичинекей эки сөйкө. Эки тамчы жаш мисал эки сөйкө кыймылдаган сайын жылт этип, кулагына жарашиб, көркүнө чыгарып турду. Ушундан чоң болсо, же өңү башка болсо, балким бул сөйкө жараашпас беле. Кээде кирпик кагып карай калганда кара көзүнүн учкуну чачырай түшүп, ал учкун жүрөккө жете түшүп жатты. Жүрөкту жандырып, толкутуп, дүрбөлөң түшүрө берди. Канчалык ичинде элжиреп турган менен жигит сыр билгизбөөгө тырышты. Башын жерден албай, тике кароодон тартынып отурду.

Бир маалда казан чыркырап, пияз куурула баштады. Жакшынакай жыт үй ичин каптап, башкача таасир берди. Көңүл көтөрүлүп, ачка болгон жигит, жакында тамак жей турганын эстеди. Казанды деле эптүү аралаштырып, куу-

руп жаткан Бұбұкан апаны жылмая тиктеди. Кыз ал кезде күрүч апкелип, ташын терип калған кез болчу. Карап турбай Колдош да күрүч тазалашып кирди. Бул кезде кыз, жигит бир-бирин караган жок. Биригин колунан биригин көзу өттү. Ар бир кыймылын кыя кетирбей турушту. Ошол колду тиктеп жатканда әкөөнүн ою тең бир нерсе – сүйүү окшоду. Экөөнүн жүрөгү бир ыргакта кагып, бир тилек тилеп жатышты. Казан менен алеқ болуп жаткан Бұбұкан байбиче деле бул әкөөнүн мамилесин байкабай койгон жок. Экөө бирине-бири ылайык әкенине көзу жеткендиктен ошентти. Ого бетер байкамаксан, билмексен болуп калды.

– Таза тергиле ташын. Арасында азырак ташы бар экен күрүчтүн, – деп анда-санда айткан менен карабоого тырышты.

Бир маалда жигит кыздын сөөмәйүн өз сөөмәйү менен акырын басып койду. Кызга ошондой мамиле керек беле, тартып алууну ойлободу. Кошоктошо түшкөн сөөмәйлөрдү тиктеп жылмайды. Аныз да албырып турган бети мурдағыдан бетер албырды. Жүрөгү дикилдеп, көөдөнүн жара тәэеп тышка чыккысы, ырдагысы келди. Кубаныч, толкун, ыр ичине ашып-ташып кеткендиктен ошентти. Аңғыча жигит сөөмәйдү коё берип тигинин колунун жонун алаканы менен акырын сылады. Жигиттин кара жумушка жанчылган, чор каткан катуу колу кырып кеткени сезилбеди. Дагы ошентиштин каалады. Жигит дагы анткен жок. Бұбұкан апа карай калгандан улам тартынып, кызарып кетти. Анын жүрөгү да элеп-желеп. Байлоодо тургандай жуулунуп, көөдөнүн муштагыласа, өзүнчө бир дүпүлдөтө бастырып келаткан аттын табышын эске салды. Эки көз бирине әкінчиси чагылыша түштү. Алар көздөрүнүн отторун алмашты. Эки жүрөк бир гана дуэт ырдады. Ал сүйүү жәнүндөгү дуэт болчу. Андай дуэт азыр ушул әкөөндө гана. Башкалардан издеген менен такыр таппайсың андай дуэтти. Эмне деп ырдап жатышканын алар өздөрү да билишпейт. Билген бир гана алардын жүрөктөрү. Бул кезде алардын жүрөгү ырдап жаткан сүйүү ырына тете ыр жазарлык ақын чыгарына көзүм жетпейт.

Жазган күндө да мындаи әмес, башкача жазат. Булардын жүрөк ыры ушу жерде гана ырдалды. Ал кайталанбайт. Эми ырдаса мындан башканы ырдайт. Алардын ыры көлдүн толкунун элестетет. Толкун улам жаңырып, улам төрөлүп отурган сыңары булардын жүрөк ыры да ар бир кайруусун жаңылап, жакшылап, тазартып отурат. Мындаи чак бардыгынан ысык, сүрдүү, кызык, назик. Ошол кол жеткис кереметти азыр әкөө сезип турушат. Бир ооз сөз чыкпаган менен алар сүйлөгөндөн сөздү сезим менен, көздөрү мамилелери менен айтып коюшту. Алар сүйлөп аны анчалык жеткире албас эле.

Татынакай, кипкичине алаканына Уркуя күрүч салып, сол колунун сөөмөйү менен таш издеди. Бир кара таш сөөмөйгө урунду. Ташты алыш бирпаска карап турду. Кыздын кабагы ойчул тартып, майда-майда бырыштар жарапалды. Ошо бырыштары сулуу көрүндү. Ал эмне ойлоду? Таш жөнүндө эмне ойлоого болор эле? Балким ойлобой эле тургандыр?.. Жок, ал чын эле ойлоду. Анын көңүлүн турмуш деген суроо козгоду. Турмуштун татаалдыгын эстеди. Турмуштун ар бир күнү тоскоолдук. Ошондуктан кадам сайын күрөш. Басып баратканыңдын өзү күрөш. Сүйүү деген күрөш әмес бекен? Эң чоң күрөш так ошо сүйүү болуп саналат. Турмуштун өзү сүйүү. Күрөш менен сүйүү ошондуктан бир тууган.

Балким ошо жөнүндө ойлоду, балким Колдош кетип каларын эстеди. Аны жанынан алыстаттууга кыйбады. Жанында жүрүүнү, кетпөөнү каалады.

Бүбүккан апа бир жумуштап эшикке чыкканда:

– Чын эле кетип каласызыбы, Колдош аке? – деди Уркуя. Ал баятадан бери муунтуп, кысып, чыгалбай жаткан, жүрөктү тепкен сөз эле.

– Менби?

Жигит эмне дээрин билбей кызды тиктеди. Кыздын көзүндө жаш айланып турат. Жигиттин эрини кыбырашын күтөт. Эрини былк этсе, жаш мөлт этип жерге тамчуудай. Жаштын чыкпаганы жакшы.



Жигит жооп берүүнүн ордуна жылмайды. Жылмайганы кызга абдан жакты. Көзү барган сайын жайнап, көркүнө-чыгып, жашы арылап отуруп жок болду. Бир эле жылмаюунун күчүн карачы!

- Кар жаап жатат. Кетпесеңиз.
- Жарайт. Кетпейм.
- Ыраспы? Кетпейсиз ээ?
- Сизден алыс кайда кетмек элем? Сизден башка менде бакыт барбы? Сиз деп келбедимби.
- Сагындыңызбы?
- Сагындым.
- Мен да.

Экөө төң улутунду. Экөө төң жер карады. Неге?

Тамак желгенден соң Колдош мүшөгүн алып жөнөмөк болду эле, Бүбүкан апа болгон жок. Аба ырайынын жамандыган, баар жери бир топ экенин айтып асты-устунө түшүп жатып кетирбей койду. Ошенткени жакшы болду. Кыз, жигиттин каалаганы ошо болчу.

Күүгүмдө экөө уч чака алып сууга жөнөштү. Жолдо баратып бирин-бири кубалап, биринен-бири качып ойношту. Биригинин мойнуна бири кар салды. Кар тоголкотоп урушту. Мунун баарысы бактылуу учурлар эле.

- Түшесүз сууга!

Колдош тоңуп калган музду буту менен тешкилей баштаганда кыз чын эле чоочуп кучактай калды. Жигиттин колу өзүнөн өзү кызга кыналышып, аздан кийин аны бооруна бекем кысты. Кыштын суугу күчүн жоготуп, эки жаш ысый түштү. Эки жүрөк бирин-бири тыңшайт, бирин-бири чакырды. Экөө дуэт ырдашты. Азыркы ырдаган дуэт баягыдай эмес, башка болчу. Баягындан күчтүү, толкундуу, ысык. Бир паска тымтырс боло түшкөн ушул учур сонун эле.

- Колдош аке!

Ушул сөздү кыз заматта уч мертебе кайталады. Жигит айттууга сөз табалган жок. Ушинтип кучактап турушунун өзүндө бардык айттар сөзү.



– Колдош аке!

Баягы сөзүн кыз дагы кайталады. Жигит дагы жооп бербени. Жооп берүүнүн ордуна мапмайда өрүлгөн чачтарын сылады. Анан акырын алыш келип өз мойнуна чалды. Аны көрүп кыз каткырып күлдү. Күлкүсү каттуу, бактылуу чыкты. Минтип биринчи жолу күлдү. Анан башын жигиттин ээгинин астына катты. Ушу жерде көптөн бёри ушинтип тургандай, өмүр бою ушинтип турчудай сезилди. Кыздын чокусун жыттай берип, этеги менен кызды кымтылады.

– Ушүгөн жоксузбү?

– Ыя? Менби?

– Ушүбөнүзчү секет.

– Ысып кеттим. Колдош аке!

– Уркуя!

– Кетпейсизби?

– Кетпейм жаным. Сиз кайда болсоңуз, мен ошондо.

Бир бүтүндөй болуп кошуулуп турган ал экөөнү кобурашкан эки караан бөлдү. Алар дагы сууга келатышкандар эле.

Чакаларга суу толтура коюп, тигилер келгиче экөө жөнөп калышты.

Булар ким эле? дегендей тигилер токтоп туруп атайдылап карашты.

– Бирөө кыз экен.

– Кандай неме түндө кызын сууга жиберген?

– Жибермек беле, өзү келген го ээлигип. Жанында жүрбөйбү бирөө жабышып.

– Кой бирөөнүн күнөөсүн көтөрбө.

– Тиги экөөнүн буга окшогон сөздөрү уламдан улам басаңдап кала берди.

* * *

Колдош таң саарынан туруп, жуунуп алыш кетүүгө камынды. Бүбүкан апа андан да мурун туруп чай коюп салган. Чай ичкенден соң, жигит эшикке чыкты. Кар

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

каз тамандап жаап турат. Тұнұ бою жааган кар тушардан чыга түшкөн экен. Жер-дүйнөнүн баарысы аппак.

Чайды бат эле ичип болуп, жигит жолго чыкты. Кыз кошо барайын деп айтуудан тартынды. Апасынын боору сыйзап, жигит кылчактап аран басканын сезди да, кызын дүкөнгө чай аппел деп жиберди. Дүкөн ачыла әлегин билип туруп эле ошентти. Колдошу менен басып алсын, көңүлүн капалық чалбасын деп ошентти. Өзүндөй, өзүнүн жаш кезинdegидей кысылган күнду кызы көрбесүн деп тиледи.

Дүкөнгө кеткен болгон менен аздан соң кыз менен жигит табышып алышты. Тез чуркап кыштактан чыгышты. Мелтирең жаткан талаадагы из түшө әлек аппак карды жиреп әкөө кол кармашып кетип баратты. Алардын бүткөн бою аппак кар болду. Төрт тараптан бурганактап уруп турған карды алар буюм этишпеди. Бириңен-бири көз албай тиктеп, жылмайып баратшты. Алардын жаркыраган тиштери так ушу карга оқшоду. Кар улам күчөп жаап кирди. Алардын басар ак жолуна тазалық төшөп жатты. Алардын таза ниеттерин әч бир чаң тийип иренжитпесин деп таптаза кар жаап жакансыды. Кыштак жактан бир аял кыйкырды.

Бул ким карда кыйкырган? Эмнеге кыйкырат мынча?
— деп сурады Уркуя. Кыйкырган анын әнеси болчу. Бурганактан улам кыз әнесинин үнүн тааныбады. Балким тааныгысы келбеди. Кыйкыrbай коё турушун каалады.

Жүрүп отуруп бир сууга келишти. Уркуяны таптак көтөрүп алыш Колдош арыктын куушураак жеринен секирип өттү. Ошо калыбында ал кенен-кенен арыштап, жолдон чыгып алыш, атайы тиги талаа менен басты. Кыздын ысық деми анын бетине урунду. Аздан соң ысып, тердең чыкты. Башынан буу көтөрүлдү. Дағы эле басып баратты. Жүрүп отуруп жол боюнdagы кошоктошуп чыккан тыт жыгачына жетишти. Тоо жактан жел жүрүп, булуттар бырыксыды. Кар басылды. Чыгыш жактан тоо баштары түрүлүп, аарчылып кетти. Күн чыкты. Таптаза, кыпкы-



зыл күн чыкты. Көлкүлдөп эриген алтынды дүйнө жүзүнө чачыратты. Баягы аппак жер, алтын жерге айланды. Кыз менен жигит да алтынга айланышты. Өздөрү гана түгүл, сөздөрү да алтын болчу. Алардын алтын кирпиктери бирин-бири чакырып ирмелди. Көпкө сөзсүз турушту.

– Колдош аке!

– Уркуя!

Мындан жакшы сөз алар таба алышкан жок. Колдорун бекем кармашып жылмайышты. Аңгыча күн тоо башына көтөрүлдү. Бул экөөнү күн гана көрдү. Алар күндүн балдарына оқшоду. Экөө тен күнгө карай бет бурушту. Балким алардын сүйүүсү так ушу күнгө катылган болуу керек.

ЭКИНЧИ БӨЛҮМ

1

Чайкананын алдындағы чоң мамыда байланып турған алтын аттын ичинен, кабыктай катып жараган қек бээ өзгөчө тынчсызданып турду. Тизгинин кыска түйүп туруп, булгаары капитаган Анжиян ээрдин кашына чырмай ороп кантарып салган экен, бээ башын ийкөөгө да чамасы келбей какчаңдал, ооздугун карч-карч кемире, әмчек такалуу түяктары менен батқакты челий ыргытып, кезегинде башты бийик көтөрө берип шаңгырап кишенеп калып жатты. Анын омуроо, соорусунун тери катып, сулуу мүчөсүнүн түрүн бузуп турат. Башты чамгарактата калып чыңырганда үнү алда кайда жетет. Арыбери жулунуп, үстүндөгү ээрди жектеп силкинип, кашынып, деги бошонуп кетүүгө арга таппайт. Ушундан бир бошончу болсо, кантип качууну, кайда житип кетүүнү өзү билчүдөй.



Бұғұнқұ жекшембі базар жаңы әле башталғанына қарастан катар кишилер чайканага отуруп қалышкан. Бири келип, бири кетишип, кумурска окшойт әл. Эки-үч киши жетише албай, биринен сала әкінчісі чай, нан, тамак алып келип жан алекетке түшөт. Әл бұғұн таңдан тарта көп келе баштаганына алардын қөңүлдөрү ачык. Кадамдары тездеп, үндөрү да құндөгүдөн ачык чыгып қалыптыр.

- Жоробай ақа!
- Лап-бай!
- Битта чой!
- Хо-оп!

Ушул өңдүү, суроолор да, жооп да қыска. Кәэси чай ичиp, жайма-жай сөзгө өтсө, капкайдагы өткөн-кеткен тарыхтан кеп салса, кәэси базарга жетпей әле жолдон сатып жиберген малдарынын арзан, же қымбат кеткенин айтышат, өкүнүшөт, сүйүнүшөт... кәэси кекиртек-тин гана камын көрүп, астындағы ашты тезирек жештин аракетинде. Ары жакта төрт-беш киши қырқа отуруп алып ашула айтышат. Анын теке маңдайындағы бир топ асқияга өтүшкөн. Бирөө бирдеме айтып койсо калгандары дуу күлүп, айлананы жаңыртытат. Алардын дүнүйө капар күлкүлөрүнө анда отурған башкалардын кәэси гана қөңүл бурбаса, көпчүлүгү таназар албайт.

Жанагы аттар байланған бурчта, соң тирөөчкө сүйөнө бир киши отурат. Анын эттүү маңдайына түшкөн үч-төрт бырыш алыстан көзгө чалдыгат. Өзу да астыртадан бука тооруш менен карайт. Жапжаңы chargala топусун маңдай жағына түртө кийип алган. Чачты такырайта алдырган. Көбүнчө топуну ал жалаң төбөсүнө киет окшойт, бұғұн кокусунан маңдай жағына жылдырган көрүнөт, дал төбөсү тегерек болуп агарып, күн тийбегени билинип турат. Чокусунан башка баш териси кара тору болуп күнгө күйгөн. Чың, сулуучы бетинде, өзгөчө мисте көзүндө бир соң арман турат. Кәэде жылмайса да ошол арман өңүнөн өчпейт, жылмаюусуна түшкөн көлөкө өндөнөт. Анын күрсүйгөн

чоң денеси чыңалып, жарылып кетчүдөй чытырайт. Мойнунун жоондугу лакыйып отурушу, бир-бирине келишет. Сүттүү уйдун эмчегиндей жоон манжалары, колунун жазы жалкыны бири-бирине куюлушат. Тарырак тигилген, көөнөлүбүрөк калган сатин чапанынын далысы дырт берчүдөй чытырап араң турат.

Анын жанында отурган такыр ага караганда башка түрдө. Сарымтал келген кичине киши. Эки ууртунда төртбеш кылыштар бар, көсө. Жапжаңы бейкасам чапан кийип, белине эки жибек жоолукту катары менен курчанып, өзү кичине болгон менен, көөдөнү тиги жанында отургандан алда канча чоң. Сүйлөгөн сөзү, көөдөнүн көтөрүн коюшту, ал тургай тамак жеши да өзүнчө дымак. Ал кишиде бир сыр бар. Өзү ошончолук дымактуу болгон менен, өзүнөн көп жаш кичүү болгонуна карабастан, тиги жанында отурган күрсүгүйгө жыгылыштуу мамиле кылат. Ал тике караганда көзү жалтана калып, ал бетин башка жакка бурганда кумсара түшүп, тишин кычыратат. Колдору өзүнөн өзү түйүлүп барып кайта жазылат. Көзүнөн чаарын чыгарып кайнап кетет.

Сарымтал киши ак чайнектен аракты чыныга куюп жанындагыга сунат. Анысы ақырая карап алышп, өзүң ич дегендөй белги берет. Кол шилтеп, өзүн көргөзөт. «Ичпесең балекет ич», дегендөй эрдин былк эттире, сарымтал киши аракты жутуп ийип, бети-башын бырыштырат да, шашып-ушуп батнустагы нандан жыттайт. Аз өтпөй кайра эле арактан куюп, беркиге сунат. Баса куй дегендөй белгини тигиниси кол шилтөө менен билгизет. Чыныга аз бөксе куюп бергенде гана ыраазы болуп беркинин кабагы жазылат. Көзүнө азырак жылмаю пайдада болот. Ирмемге баягы бетиндеги арман жоголо түшөт. Сарымтал кишини чакчая карап туруп, «аракты мына момунтип ичет», – дегендөй кебелбей тартып жиберет да, анча-мынча оозунда калганын ийнинен артылта чыйт түкүрөт.

– Курсагың барбы, ақыры? Аракты иче бил. Арак эгинден чыгат. Бул өзү арыкта ағып жата турган, каалаган

киши барып чака менен сузуп ала турган суу эмес. Пулга келет да, акыры. Чакырым жерден арактын жытын алса мурун чүйүргөн алиги Уркуябы, шуркуябы, ким эле? Алиги журөт го өкүмет болуп, мени, сени башкарып?! БАКинин мүчөсү?! Бовойт, ошо катынча арактан мурун чүйрушүц. Эркекти кудай аракка тууган, – дейт бетинде сыр жазылган киши. – Союп салармын, өгүңкү улакча! Так! Тил-лин кесип алса, кишинебей жүрсүн учун? Ич!

Абдыразак уулу Козу деген ошо. Оюн-чынын ким билсин, айтор ачуусу келгенде мал болобу, жан болобу баарын эле союп салармын деп кекетет.

– Сенин кардың башка, менин кардым башка. Уу ичсен суу болуп сиңген сенин кардыңа теңелсе, менин кардым эбак те бейитте калмак, курт-кумурскага жем болуп, – деп Мадалы дей турган берки сарымтал киши ээkti көтөрө чалып, ыңгыранат. Кыраат менен сүрөө окуп жаткан молдо окшоп көзүн сүзөт. Чыныны кылда түбүнөн кармап алып, ичиндеги азыраак аракты, чай суутуп жаткандай чайкайт. Антиши – беркини кызыктырып, ичүүгө үндөп жаткандай көрүнөт. Ал кезде Козу кончунан жалактаган бычак суурup чыгып курчтугун текшерип бармагына жанып калган. Саал мокогурак белем, кончуна жанып шашпай курчутат. Аナン акырын аярлап бармагынын ич жагын кесип көрөт. Бычак бармактын терисин ойдогудай үлбүрөтө кесет. Көңүлүнө толгондон соң, бычактын учу менен аярлап тиши чукыйт. Козунун жуулбаган сары тиштери Мадалынын көзүнө чалынат. Бычак эң эле учтуу экенин байкайт. Аны карагысы келбей, бетин башка жакка бурат. Ошол тапта баягы көк бәэ шаңғырап дагы кишинейт.

Союп салармын, арам өлгүрдү! Тайын союп салгандан бери аңгырайт да турат, шаңғырайт да турат! Үнүнүн ачуусуна не бересиң, иттин! Так! Арткы сол бакайы шибер болгонбу, кесилип баратат күндөн күнгө. – Бәэ жанында турган ат менен тебише, тиштеше кетет. – Так дейм, ээsin тарткан ит! Өзүмдү тарткан бу чочко. Тебишмейин, тиштешмейин туралбайт бирөө менен.



Козунун көзү чанагынан чыга, чакырая бәэгө кадалат. Бычактын сабына колу бекем мыкчылат. Бычактын учу бәэ жакка өзүнөн өзү бурулат. Козунун колу, кудум ийинге кирип бараткан жылаандын куйругунун учундай калтыраганын Мадалы байкайт. Бир нерсе айтайдын деп келатып, айтуудан тартынат. Аңғыча оозуна башка сөз келет:

– Чапчансың, Козу. Ансыз да кызуу канды тарта жүргөн дурус. «Күчтү, ачууну бәэгө чыгарбай, душманга чыгар», – деген экен бир басмачы. – Мадалы тигини чегип, эмне дәэрин байкайт, өтө аялрап сүйлөйт, жылмайып туруп.

Козу жооп берүүнүн ордуна жеп жиберчүдөй акырая карайт. Сөздү неден баштасам, дегендей башын сүлкүлдөтө кыймылдатып азга турат да, бетинин кекээрин жойбой туруп минтет:

– Атаң Абылкасым казынын дүңкүлдөп турганында адамды тике карай алчу эмес эле дешет, эми тике карап сүйлөштү саа ким коюптүр?! Мага ата болбой сүйлө. Балалык чактан еткөм. Катыным бар Құлайым деген. Үйжайым бар, кечинде барып баар ала турган. Короомдо малым... «Бәдөнөнүн үйү жок, кайда барса бытпышылдык», болуп жүрүп, анан маа аначы болосун?! – Ушуну айтып коюп, буга кандай жооп берер экен дегенсип Козу тына, тигини тиктеди. Мадалы андайга жениле койчу женилжелпи жан эмес. Укпаган, әчтеме сезбегендей болуп батунустагы нанды сындыра кетти. Қебелбекен анын қылыгы тигинин қыжырын козгоду. Мурдагыдан ичи кайнай түштү. – Тике карап сүйлөп жүр, душманың жутуп жиберсе да. Кудай берген жанды кудай алат кайсар болбой жаша. Өлсөң жатар жайың кара жерби, акыры? Қулак дейби, чунак дейби, кубалап жатабы, дубалап жатабы?!. Баары бир мингеним күлүк. Мени қулак қылыш жогото албайт. Мени калкозчу қыла албайт. Калкозчу болсом да, қулак болсом да күндүз иштебейм. «Түн бакырдыкы». Баарыдан алиги... чекеге чыккан чыйкан жаман. Чыйкан, қыпкызыл чыйкан!.. Сыксам ээ, өзөгүн чыгара!..

Козу бычагын дембелеп жанып-жанып алыш, анан кончуна салды. Бычактын учу жыртык кончтон жылт этип көрүнө түштү. Мадалы бычактын учу эмес, Козунун чекесин карады. Чекесинде эч кандай чыйкан жок болчу. «Жинди болгондон сообу?» – дегендей суроолуу көз кадап азга турган соң, аттын табышынан улам бет мандай жагын карады эле, жымырыла түшүп, «арт жакты байка», – дегенсип көз кысты Козуга. Козу жай-бара-кат артына бурула бергенде, келишимдүү боз жорго мин-ген зайдыпты көрдү. Анын сымбаттуу, арык чырай денеси ат менен кошо бүткөнсүп, атка жабышып калгандай. Колундагы камчысы менен атты моюнга акырын, эрке-лете сыйлай чаап, деле илките бастырып, чайкананын жанынан өтө берди. Кошо келаткан чүнкүл көз, капкара киши чикилдеп сүйлөй берип:

– Табабыз аны, Уркуя! Келер жери базар го. Бир жакка айланып кеткен чыгар. Кайра тарталы базар жакка, – деди.

– Сиз бара турунчулук, Мамаша аке! Азыр мен артыңыздан жетип келем. Момунда бир досумдукуна кирип чыгайын. Кыштактан кетем деп чатак салып жаткан имиш. Андай киши бизге табылбайт. Кетирбөө керек. Бир киши кетсе азыр анын артынан ону ээрчийт. Мен ха-зыр келем!

– Мен дан базар жагында болом, Уркуя!

– Болуптур, Мамаша аке!

Мамаша деген тажик артына бурулду да, атын тас-кактата жүрүп кетти. Уркуя атын илките бастырган бо-юнча көчөдөн бурула берип, көздөн далда болду.

Мадалы менен Козу бирин-бири тиктеп, тынымга экөөнөн тең сөз чыкпады. Мадалынын бетинде билинеб-билинбес калтырак, Козунун жүзүндө заар аралашкан жылмаю пайда болду. Ал жылмаю акырындап ылдый-лай берип, акыры эрдине жеткенде:

– Ашыкмын мен! Күндөсү өңүмдөн, түндөсү түшүмдөн кетпейт, пар-ризат! Уш-шу кол менен кабыргасын капшыра бир кучектасам!.. – дегенде уйкудан калыш кан талаган Козунун көзү ого бетер кызара түштү. – Эшмат экөөнөр

адам болбой калгыла. Кыз кезегинде тең жарыша чуркап жүрүп калдаланған бир кембагал Колдошко тарттырып жиберипсиңер. Ошондо мен болгондо... чачтан бурай кармап туруп... Ырас айтам, жылмайбай эле кой таноң менен, бурма чачтан бурай кармап туруп, сүрөп келип үйгө кийирип алмакмын. Құлайымды ошондой эле қылгам. Тийбейм дейт, тыйраландап. Мал берсем унабайт, бовоит, көң кал деп. Кечке маал келер жолун аңдып камыш арасында жатсам келатат, эрбендең. Чап кармап көтөрүп чаптым... Катын болду да калды, аз құндөн кийин мага. Катыным жаман, акмак. Мен жокто жүрөт окшойт, бирөөлөр менен. Билчү болсом, ойноктогон көзүн барбы...

– Сага деги жаккан киши барбы?

– Жакпайт. Эч ким. Өзүм өзүмө да жакпайм. Мен мындаң туулбашым керек эле. Атам Абдыразак айыппуу, басмачы чалыш туудурған. Каным атамды, мүнөзүм апамды тарткан экен. Экөөнүн бири жакшы болсо десен...

Козу сөөмәйү менен чайнекти көргөздү. Ал Мадалыга арак ич деп буюрганы. Анын сырын тиги билет окшойт, қың дебей туруп арак куюп алды. Тартып жиберди. Ыралылығын билгизип Козу ошондо гана башка жакка кара-ды. Қек бээ дагы чыңырды.

– Союп салармын итти?! Тишим сөөк сагынып турду эле, ушу бүгүн кечинде... Так! Катынымдың үнүнө окшош айбандын үнү. Катыным да ушинтип чыңырат. Мадалы дос, катының бээжай болгулук қылбасын. Үйүң мүрзөдөн суук көрүнүп кетет. Уш-шул жүрөк араң чыдайт анан, катынымын заар тилине. Тил-лин кесип алсаң дейм, а мыйзамдан корком. Эски заман болгондо, эки эли тилин кесип алдып, итке ыргытат элем. Катын деген болбогон сөз экен. Алып кереги жок экен. Мен кемпай, катын алам деп... Баскан-турганың баарын аңдып турат қылтыыйп. Куй, арактан.

– Сен бая чыйкан дедиң Козу, кана чыйканың? – деди Мадалы әмнени айтканын тактап, бир кезде керек болор деген ойдо сурап. Козу «ушуну билбейсиңби?» дегендей

жалт карай берип, эрдин кыбыратып барып токтоду. Жакшы эле кызып калганы анын дембелей ыктытканынан байкалды. Анткен менен ордунан козголор түрү жок, дагы бир литр арак берсе, болду дебей жутканы турат.

— Чыйканды билбegen, ушу кезге чейин, сен эмнесин ақыры? Кызарған чыйкан болот. Ал чекеге чыгат. Аны сығып салат. Билбейсиңи үшүнү? Сен да менин чекеме чыккан чыйкан болгонсун. Сениби?! Өч албай койбойм. Молдогазы акемдин каны уктатпайт сени! Мени унутуп калды деп ойлобо! Козу өчтөкени унуктан эмес. Молдогазы акемдин кунун төлөтөм, төлөтө албасам, так ошондой кылып...

Козу сөзүнүн ары жагын айтпай, кончундагы бычагын алыш чыгып, бармагына учун ақырын сайып көрдү. Аナン бычактын учун Мадалынын жүрөгүнө каратты. Бычактын учу тигинин көзүнө суук көрүндү. Чынында дагы Мадалы коркту. Өңү түктөйө түштү. Желденби, коркондуктанбы, ким билсин, мурут деп аталган уч-төрт кыл титирей түштү. Жылмаюга тырышты эле, анысы жылмаю эмес эле, бирөөгө тарынгандай түрлөндү. Козу бычагын атайы көргөзүп туруп, кайра кончуна салып койгондо гана тигинин жаны жай алды.

— Мокемди, — деди Мадалы, көзүн кыбыңдата берип, тигинин агасынын атын атайы тергей сүйлөп, — жанымдай көрчү элем, жалганбы? Өзүң күбө боло койсоң. Барып эле арактын кесепети. Мас болбосом бычак түгүл, Мокеме өөдө караган киши белем? Кайран Мокем... Ал болгондо мен мынчалык азап тартмак эмес элем. Анын айынан... Кара шайтан саят деген ошо болот. Ал антип өлдү. Мен айдалып кеттим. Кайран Мокем жигиттин гулу эмес беле, кайран киши.

— Жойпуланба. Мастыктан эмес, атайы өлтүргөнсүн. Кун төлөбөчү болсоң...

— Менде болгондун баары сеники, Козу үкөм! Керек болсо атымды минип кал. Деги ушу сөзүндү айтпачы. Качан жолуксам эле «кун алам» деп каласың. Эр жигит



көкөйгө көк сактабаган он. Кекчил болбо. Сендей жаш чакта бүгүн кылганды эртең унутуп койчубуз.

Батырак мас болсун деген ойдо Мадалы арактан чыныга аз бөксө куюп. Козунун астына койду. Козу онурая карап алып, анан башын силкип-силкип ичиркенди. Кийинки кездерде аракты көрсө ушинтип ичиркенмей жин оору пайда болгонун айтты.

– Жүт. Өзүң жут.

– Саа куйса, кайта мени шыкайсың. Ичип ий. Сендей эшек курту мурдунаң чыккан жигитке арак суу ичкен менен барабар. Алдагы булчундун барында...

– Ичпейм арагыңды. Сенин арагыңды ичпейм. Корком ичкенден. Мас болбой койсом эмне кыласың? Молдогазы акемди мас кылыш өлтүргөнүң унут боло элек. Төлө кун! Эн-ненди!.. Айт, төлөйсүңбү, жокпу? Мынабу муштун барында, сенден кун алалбасам элеби?! Ич. Анан кун жөнүндө сүйлөшөбүз. Жүт куркулдата. Кудай албайт арактан. Жанынын таттуусуна не бересиң, мышыкча аярлап ичип. Кана, мени карачы, жалтанбай туруп.

– Айып менде байке. Кечирип кой байке. Мен баягы айван Мадалы эмесминби. Ушу мага таза колуңу булгайсыңбы? Ме, булгагың келсе булга.

Мадалы Козуга жакындал төшүн ачты. Жалдырап тигини тиктеди! Козу көзүн аландата азга карап туруп, анан ачуусу тарай баштады:

– Көрдүңбү, айбан экениң өзүң айттың. Мен айбанга кол тийгизбейм. Сен туура айттың. Айбан болбогонундабы? Ушул муштум менен мына маминтип урганда, – деп керилип ура турган болду эле, көк бээ чыңырып жиберип алаксытты. – Кекиртеги бычак тилеп калган экен байталдын.

– Чә-ай! Нaa-вой!

– Аз-зыр!

– Чай ичесин э?!. Арак ичесиң э?!

– Сенин күчүң мындан да чыңалсын учүн ичип кой үкөм.

– А-а, бая эле айтпайсыңбы ошентип. Күч чыңалат. Ичем.

Козу чыныдагы аракты оозун ачып туруп куюп жиберди да, оозун кайта жапты.

Ичинде кайнап турган менен Мадалы тышында сыр алдырбоого тырышты. Ашпозчуңу чакырып, тамак буюрду. Заматтын ортосунда эки табак лагман даяр болуп астыларына туруп калды. Үргүлөп бараткан Козу, тамактын жыты мурунга урганда көз ачты. Мадалынын айттырбай билгени жага түштү белем, ыразы болгондугун билгизе жылмая карап:

– Ушинтип жүр. Менден акча аячу болбо. Жанындан умут этсең ошент. Мен Козумун, Молдогазынын бир боору. Молдогазы айыл кенешинин кат... катчысы болуп турганда... Ал ақылсыз, уш-уш сени менен кантип бирге отуруп тамак ичи ыя? Айтсаң, өзүң, кантип ичи? Ичпеш керек беле? Айтсаң өзүң. Ана, айтталбайсың. – Козу сөзүн чукул токтото калып тамакка тигилди. Ийри-буйру болуп оролуп жаткан лагмандын камыры, камыр үстүндөгү эки-үч кесим эт, деле эптүү кылыш төрт чарчылап кескен картошка анын алкын ачты. Вилканы ыңғырана кармап сая баштады. Канчалық убара болгон менен вилкага камыр сайылбай убара кылды. Айласы түгөнгөндө колу менен жеп кирди. – Лагман мындай болбойт. Муну мен же-бейм. Сен жейсиң. Эмне болсо жей бересисиң. Жайылып жургөн малдын баары менини. Керек болсо ирик союп жейм. Айт ошентип баарына. – Ык! Ык! Өңгөчүмү көрдүңбү? «Ичпе» деп жатат. Кыйкылдаганын уктуңбу? Сен же. Сен барбы? Көзүңө карап жүр. Мен Молдогазы эмесмин. Бир уруу менен өлтүрө албайсың. Керек болсо сенин санынды маминтип бир аткысам...

Козу чоң колу менен Мадалыны сандан аткыды. Мадалы бакырып жиберип токтоду. Көзүнөн жаш кылгыра түштү. Тырмышып жатып тигинин колун зорго чыгарды. Бир жак саны эңшерилип калгансызы. Күчү жетпегендиктен калды, болбосо тумшукка берип калгандан кайра тартпас эле. Козунун сыры белгилүү. Ал атанган кай бир балбандар менен күрөшүп күч сынашып, көп учурда

жыгып алыш жүргөн. Ығы келсе деле күчүнө мактанып ар кимге тийишип, кашынып туруу адаты болчу. Унчукпай коюп кутулбасаң, жөн эле алаканы кычышып турчу. Мадалы ошондон коркту. Мурдагы жинине дагы арактын жини кошулганда бир балаа чыгарбоого умтулду.

– Баракелде күчүңө!

– Баракелдеби? Ыраспы? Келе колунду!

Мадалынын сунган колун катуу кармады. Колу сынып кете жаздады.

– Ай, ай, байке! Сынды дейм!

– Ушу колун менен сайгансың, бычак кармап менин атамды. Ушу колунду сындырышым керек.

– Ай, ай! Жиндисиңби?

– А-а, дур эттирип жибердиңби? Кан сийгизем катуулай кармасам. Билип ал, оң кулагың менен бир ук, сол кулагың менен бир ук, Тешебай экөөндөн кун алам баары бир. Ал кумарчыныбы?! Ал ууруну... Өкчөп коё албасам элеби, чүкө кылыш, Козу атым өчүп калсын. Баарыңдардан кун алам. Осмондон да, Үсөндөн да, Жолдоштон да алам. Унутуп калды деп ойлобой эле коюшсун. Зулпукор деген эмене да айтып кой. Астыма келсин кол куушуруп, курун мойнуна салып. Эскирип кетти деп ойлобо, отузунчук жыл, алтынчы октябрь... күнү бүгүнкүдөй көзүмө көрүнүп турат. Унутчу мен эмес бир тууганымдин канын!

Козунун көз чаары чыга түшүп, тишин кычыратты. Муштумдары таштай түйүлүп, өңү күпкүү тартты. Мадалыдан көз айыrbай тиктеди.

– Жалдыратпай тамак же, Козу, убал болот. Өткөндү ырбатпаган жакшы, укөм! Бөлөк-бөтөн киши эмессиң мага, кек сактаба ичке. Барып эле ичкиликтин кесепети, болбосо Молдогазы менен шилекей алышкан дос элем, кантейин. Мастык менен булганып калдым.

Мадалы анткорлонуп ыйлайын деди эле, чындал эле көзүнөн жаш чыкты. Атайы Козуга көргөзө көз жашын аарчыды. Анын ыйлаганы тигиге жакты. Ыржайып күлүп

калды. Анан манжаларын барбайта берип, силкилдetti. Жоон-жоон манжалары Мадалынын көзүнө шишип кеткендей туюлду. Анан өзүнүн колун караса, чыйпыйып деле ичке. Аны менен күч сынашуу болбогон сөз.

– Куй. Сен менден акча аябай жур. Кун алыш коём ачуум келсе. Чайнекте арак түгөнүп калган. Мадалы шашып ордунан тура калып ашпозду чакырды. Тез арак апкел деген белги берип чайнекти көргөзүп, анан жутуп жаткандай кылып оозуна такап көтөрүп койду. Чайнектин ордуна чайнек келип турup калды. Сөздү өзу баштасын деген ойдо Мадалы арак куюудан даабай турду. Анын анткенин Козу билген жок. Арак келелек экен деп көздү жумуп уктап жаткандай болду. Чыдабай кетти көрүнөт, бир оокумда тигини алая карап алыш:

- Арак дейм! – деди.
- Арак сенден айлансын. Мына.

Чыныга аз бөксө кылып куюп жиберди эле, Козу бул каяктан чыга калды дегенсип таңыркай карап алыш, анан бетин бырыштырды. Табакта турup эбак муздал калган баягы лагманды жеп кирди.

- Жакшы жасаптыр, жесец.
- Уш-шундай жасаш керек лагманды. Менин катыным жасай албайт. Камырын ма-мындай кылып чоёт, – деп Козу кашык кармап турган сөөмөйүн көргөзду.

Козу табактагы лагманды тез эле жеп коюп, дагы жаңысын алыш келишин талап кылды. Жаңы алыш келгенин да буйдамга келтирбей жалмап салды. Ошондон кийин гана баягы чыныда турган аракты жутту. Тамак жегенге ага кубат кирип, мас болгону жазылып баратты. Мадалы баятадан бери тийип-качып ууртамыш этип жаткан менен көзү ала чакмактап, саал кызып калды.

– Ча-ай! Оозума даамы келбейт такыр, чай салыш жатабы, же? – Чай ташыган киши чуркап келип, колун бооруна ала жылмайып тура калганын көрүп Козу кы-

зара түштү. – Чай салып жатасыңбы же?.. Акенди таанытып коёомбу. Сал чоңурак чайдан! Көк чайды кой кара чай, э-й, памил чайдан сал. Уктуңбу? Жөнө.

Заматтын ортосунда Козу үргүлөп кетти. Ал учурда Мадалынын көзүнө баян бир Козу эскертип өткөн отузунчу жылдын алтынчы октябрь көрүнду. Мадалынын үйүндө алты-жети киши арак ичиp отурушту. Сыртында каткырып күлүп, бейкапар отурушкан менен, ичинде бир Молдогазыдан бөлөгү кылтыйып, астыртадан уурдана карашып, бири-бири гана түшүнө турган белгилер берип, байкатпай жаңасашып тымызын сөз кадимкідей жүрүп жатты. Бир Молдогазыдан башкасы тартынып ичиp, Молдогазы эчтемеден тартынбай бергенди тамчы калтыrbай шимирип жиберип отурду. Ал ичкен сайын калгандары жерге-сууга тийгизбей макташты. Тамактан соң Молдогазы эшикке чыкты. Атам деген эме андан мурун эле кетип калган. Молдогазы басалбай ыргалып турган болчу. Эки киши эки жагынан колтуктап жатып атказып коюшту. Устүнө ээси минген соң ат кородон чыгып, көнгөн үйүн карай жөнөдү. Молдогазы болсо аттын устүнөн жылмышып түшүп калчудай ары-бери шылкылдал, өзүнө өзү ээ боло албай баратты. Караптакы түндө лакыйган бир чоң караан болуп, акырын алга жылды. Анын артынан калбай, куйрук улаш Мадалы баратты. Зуллукор менен Тешебай эки жагында адымдады. Калың камышка жеткенде Тешебай менен Зуллукор эки жактан учуп жетип, Молдогазыны аттан оодарышты. Алардын оодарып жатканы менен ат устүндөгү мас Молдогазынын иши болгон жок. Аты гана тигилдерден чоочуп бышкырып алды. Чунандап Тешебайды тиштеди эле, ал чыканак менен тумшукка кагып салды. Тигилер аттан оодарып түшүре турган болгондо Мадалы жетип келди да, чоң канжар менен сол колтукка мылгытып алды. «И» деген үндөн башка Молдогазынын дымы чыккан жок. Аттан өзүнөн өзү жылмышып түшүп калды. Экинчи жолу эч ким ага тийген жок, туш-тушка тараp кетиши. Алтынчы эле октябрда Мадалы сурак берип жатты.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

«Эмне учүн өлтүрдүң?» – дейт сурак алыш жаткан киши.

«Ал биздин үстүбүздөн материал берип, каматкан болчу» – дейт Мадалы.

«Биз дегенициз ким?».

«Биз дегеним – биз. Осмон, Үсөн, Жолдош, Тешебай, атам, Зулпукор».

«Демек айыл кеңешинин катчысы Молдогазыны ушулар болуп өлтүргөнсүңөр да? Айтыңызы, ким сайды бычак менен? Кайда сайса бат өлөрүн билген киши сыйган».

«Мен сайгам. Мен жалгыз өлтүргөм».

«Кечээ антип айткан эмессиз. Жогоруда аты аталғандын баарысы биригип өлтүрүшкөнүн айткансыз. Сиз бултактабай чынын айттыңыз»

«Мен өзүм эле өлтүргөм. Мас болгондуктан болгон иш. Мен аны жакшы көрчүмүн. Ал дос эле мага».

«Доско бычак салат бекен?»

«Соо кезде бычак салып жинди болуптурмунбу?»

«Сиз чынын айтпай жатасыз. Жогоруда аты аталғандардын баарысы сиздин үйгө чогулуп, Молдогазыны өлтүрүү жөнүндө кеңешме өткөрүшкөн. Ага сиз жетекчилик кылгансыз. Муну жашырып жатасыз».

«Чогулуп ичкенибиз чын, бирок жыйналыш болгон эмес».

Сурак жоголуп, Мадалынын көзүнө сот элестейт. Ал екүм чыгарып жатат. «Атылсын Абылкасым уулу Мадалы! – дейт. Мадалынын төбөсү зың дей түшөт. Жыгылып кете жаздал оңолот.

– Жок! Мен эле эмес, баарыбыз биригип өлтүргөн деп жиберет.

Козу ойгонуп көзүн ачат. Мадалыны кадала карайт.

– Эмде дедин? Кайталачы.

– Жашың киччүү болгон менен курбу сезем, Козу. Туугандыктан достуругубуз жакын. Алдыда кандай күн келерин бир күдай билет, ынтымактуу бололу. Бирибизди бирибиз колдой, көз сала жүрөлу.

Козу оң бутунун санын апчый карман:

– Цемент завод кандай экен? Аякка да жетет, машке-лер шимшип? – Сураган суроосуна жооп бергени Мадалы эриндерин кыбыратып келатканын байкал Козу ага кол шилтеп токтотот: – Кайда барса, Мамайдын көрү. – Бая-гы көк бээ аңгырап дагы кишинеди. Бүткөн бою титиреп, акыры силкинип токтоду. Ушу жолу деле жылкыдан бөтөнчө кишинеди окшойт, чайканадагылдардын көбү көңүл бөлүп карап калышты. Өч унун! Каччу болду бошонсо. Колдон чыкса уйгө барбайт десен. Айыл кеңешинин короо-сuna жутунат чочко. Баары ошоякка качат. Киши да, или да, малы да, бары да ошоякка качат. – Бээнин уну басыла түштү. Баягы боз жорго минген Уркуя кайрылып дагы келди. Чайканада отургандардын ичинен кимдир бирөөнү издегендей кыдырата көз чаптырды. Акыры Мадалы ме-нен Козуну көрүп бир паска токтой калды да, берки экөө төң көлдорун боорлоруна алып таазим кыла жымырыл-ганын, эми аз өтсө чакырып тамак же дей тургандарын байкал, шарт журуп кетти.

– Чыйкан. Жалгыз келген окшойт.

– Жалгыз... Башта жалгыз болчу. Колдошко тиелек-те жалгыз болчу. Эми жалгыз эмес...

Артын карабай бастырып бараткан Уркуядан тигил экөөнүн төң көзү өттү. Бир байлам кызыл жоолукчан анын башы Мадалынын көзүнө бөтөнчө чалдыкты. Эки таноосу кыпчылып, мурдунун жону агарып барып токтоду. Көзү акырындап кичирейип, кабагын карыш салды. Мамыда байланып, баягыдай эле чыңырып турган көк бээнин уну да кулагына угулбай, чайнектеги арак да, ал тургай маң-дайында отурган Козу да эсинен чыкты. Ал касапчы болуп арааны жүрүп турган көпкөн бир кезин эстеди. Анда мин-тип катындан коркуу кайда... астынан туура өткөн ким эле? Эсирген болчу, эрки менен. Жалаң бөдөнөнүн этинен чучук жасаткан күндөр серпилип артта, калды.

– Чагаракттайт а-а, ыргыштайт а-а! – дейт Мадалы Уркуя кеткен жакка каш кагып баш силке берип, Козу-нун кыжырын келтире, чымчый сүйлөп.

– Шумкар каш! Караганы жаман катындын, мээні тешет! – деди Козу, көтөрүлүп турган кашын түшүре берип. – Жүргөн бир катын эле, эми минтип даабай калдык. Тактектин ичинен эң жарыбаганы ушулар экен, атасы Жумабай бир көзүн олоңдотуп адамдын жоошу, астындағы ашына ээ боло албай бирөөгө тарттырып жиберген, энеси Бұбукан андан бетер кудайы момун, бу кайдан минтип тың чыкканын билбейм. Такылдайт жөн эле, эрди әрдине тийбей. Сүйлөгөндө кичине бою чоңоё, сүрдүү боло түшөт экен. Даап карай албайсың, жалтанып.

Козунун көз алдынан Уркуянын шумкар кашы, теше тиктегөн көзу кетпей койду. Ырас эле анын кашы анчамынча шумкардын кашындей, көзу да ошо шумкардын көзүнө түспөлдөш болчу. Ал көз ирмебей туруп тике караганда кимди болбосун бир жалтантып алууга жарапчу. Ошентип тике карай берип сүйлөгөндө шаңқылдаган үнү сүрүнө кошул-ташыл болуп, анын келишимдүү арық чырайы душман көзүнө алптай көрүнчү.

Көк бәэ дагы кишинеди.

– Кишиней турсун байтал. Кези келгенде биз дагы кишинербиз. Союп салармын доңузду?!

2

Базар кызуу жүрүп жаткан. Анда эл батпайт. Ар ким өз камында. Бири келип, бири кетип, түрдүү үндөр чыгып, бириниң сөзүн әкинчиси угушпайт.

– Яг йеп кет, яг йен кет! – деп бири тетиги ашпоздон үнүнүн болушунча кыйкырса, бири:

– Май палоо бышты-ы! Май палоо быш-ты-ы! – дейт.

– Кат-та нан, кат-та! – деп бир лакыйган өзбек тегерек себетке чий нандарды салып алыш, башына көтөргөн бойдон лакылдай желет. Эки бала аны такымдал артынан калбайт. Нан саткан токтой калгандада нанга ыргышат. Канча секирген менен колдору жетпей умсунуп калып жатышат. Аңгыча нанчыны бирөө токtotуп нан

алмак болду. Себетин акырын эңкейтип башынан кош колдоп ала бергенде эки баланын бири уч нанды кабаттай иле качты. Аны кубалай чуркаганда себетине чалынды эле, нандар ылай жерге чачылып калды.

– А бадарыңға... деп баркылдаган үнү менен сөгүп оозунан ак ит кирип, кара ит чыкты. Бала ала качкан нан түгүл, жерге чачылган нандарын жыйып алалбай шаштыланды. Нандын бардыгы дәэрлик жерге түшкөн эле, булганып калды менен тиги киши албай кетти. Сөгүнуп-кагынып нанчы маанайы пас базардан чыгып жөнөдү. Анын эбегейсиз чоң көөдөнү базардагы әлден бөлүнүп бир топко дейре көрүнүп барып көздөн далда болду.

– Есть холодная вода, кому надо вот она! – деп бир жылаңайлак, жылаң баш өзбек бала, орусча так сүйлөп, көк чакага суу куюп сатып журдү. Түндөгү жаандан улам аба салкын тарта түшкөн эле, анын суусун баятадан бери бир баладан бөлөк жан ичкен жок.

Карылыгы жетип, ээги тизесинен артылып калган бир кемпир жүзгө жакын курутту кызыл ала чытка төгүп салып жерде отурат. Аны капарына алыш эч жан кара-баган менен эпилдеп колдору куруттан кетпейт. Сөөмөйү менен ары-бери түрткүлөп, жаткан куруттардын жанын тындырбайт. Аңгыча бир бала келип токтой калды эле, кемпир жандана түштү:

– Ал, балам. Алыш жеп ал. Таттуу. Өрүк жегендей болосун, Кожонттун өргүнү жегендей болосун, балам. Мына көрчү, момуну. Бери кел. Мен тыйын доолайт дебе, коркпо. Мына, момунусун жеп туруп, анан айт кандай экенин.

Кемпир куруттан кичине үбөлөп туруп балага сунду, Бала оозуна салды. Курут чын эле ага жагып калды. Алайын деп кыйылып азга турган соң:

– Тыйыным жок, – деп чуркап кетип калды.

– Ана, баладан сура, менин курутум жакшы. Алыш жеп кой, келиним, – деди бала кетер замат жанына келип токтогон орто жашаган аялга кемпир. Аял курут керек жок акенин айтып алыстады.

Эбак эле агарып калган көкүрөк жүнүн желге үйлөтө, өткөн-кеткенге эби менен сөз айтып бир тегерек сакал карыя отурат. Анын астына жайып койгон чоң жоолугунда өрүк, мейиз, жийдеден тарта мистеге дейре бар. Эки колун жаза, деле эптуу кылып элей сүйлөп, ким өтүп баратпасын анын бир жакшы жерин таба, мактай өзүнө тартууга тырышат. Кимди болбосун бир токтотууга жарайт.

– О-у, паразаттуу агайни! Сизни давлетицизга. Мынабу писта жалдырап карап калганыны көр! Мен пул айлбайм. Бекер эле жеп коюңуз. Батаңызды берип койсоңуз эле бизге жетет. О-у, давлети ташкан дамбылда! – деди жанынан өтүп бараткан, жаңы бейкасам чапан кийген бирөөнү токтотуп.

Дал базардын ортосунан бир кара эшек айкырды. Аны капарына алыш эч ким караган жок. Андай эшек бу базарда көп болчу.

Сулуу кызын көгүчкөндөй кулпунтуп кийиндирип алган бир кыргыз аял кызы менен катарлаша бастырып кире берди эле, те ары тереңде кездеме сатып жаткан эки өзбек жаш жигиттин бири ыргып ордунаң туралып:

– А-а, апажан! Апажан! Биякка өтө калыңыз! Мына, сиздин аларыңыз! – деп алиги кыздуу аялдын астына бейкасам алыш жүгүрүп барды. Тигилердин издегени так ошол экен, заматта эле соодалашып сатып алыш жолго түшүштү. Күйругу казандай болгон бир чоң кара ирикти үч киши күйругунан аркан менен шаландап бири жетелеп, экөө эки жагынан түртүп базардан чыгарып баратты.

Момунда кыркалай эгин сатып эл отурат. Бири қадатап күрүч сатып жатса, экинчиси буудай соодалайт. Жүгөрү менен алекс болгондор андан көп. Бир киши эки кап картошкa алыш келген экен, ошону гана эч ким карбай турат. Бүткөн бою агала-сагала болгон бир неме сатып жаткан унун талашып, ар ким алыш жатканына карабастан жаагын жанып унун мактап, аздан кийин куркаларын тезирек келип кетишин эскертип ар кимге карай берип сүйлөйт. Анын ошо үнү, ошо кебетеси



делебе козгойт. Албайм деген киши да бир карап алууга, ага көңүл бөлүүгө мажбур болот.

Сарала ат минип базарга бир маалда Эшмат келди. Кызыл дукаба тыштаган суусар тебетейди бир жак чыкыйга оодура кийген. Жаңы намыркен өтүгү жалтылдал, бейкасам чапанына жарашып турат. Кашаа белгиси окшогон кичине муруттары оозуна эки жактан эңкейип кирип турат. Белге болсо шайы кур курчангкан. Күмүш жүгөн, күмүш куюшкан, ал тургай үзөнгүсүн да күмүштөтүп жасаткан. Асты каканактап турган бүтүйгөн көзү ар кимге шибегедей кадалып тим эле көрүнгөндү жеп ийчүүдөй тиктейт. Одурайган чаар өнү, ийне менен тешип жасагандай көзү, анан тиги муруту бирине-бири окшошуп турат. Катарлаш бастырып келаткан уч кишинин учөөнөн салабаттуу болууга тырышып, бою басырак болгон менен тигилдерден өйдөлөй калып, бийиктен төмөн сүйлөп, ким бирдеме дебесин уу сөз менен кага, какшыктай берет. Дегеле кишинин сөзүн жактыrbайт. Базарда сатылып жаткан эмне көрбөсүн, быйпыгый мурдун чүйүрүп, сасык жыт алгандай жипкирет. Анын мүнөзүн билишет окшойт, жанындағылар сөзүнө каршы чыгышпайт. Ал эмне дебесин айтканы айткандай, дегени дегендей бойдон кала берет.

– Онову кандай, Эшмат? – дейт бир кезде, аны менен катарлаш бастырып бараткан ак жүздүү киши, элендеп, шашкалактап сүйлөп.

– Ит киеби аны? Качан адам болор экенсиц, Тешебай! Адам деп аталган соң, Тешебай деп Абылда атаң асан чакырып ат койгон соң, аз болсо да аркы-беркини биле тургансыц. Жей бергендин баары тамак э肯 дебе, кийгендин баарын кийим э肯 дебе. Ит да жашаңга жатканды каалайт. Уш-шу сенин көзүндө чөл бар, болбосо... ха-ха-ха! Кандай дейсиц, Шарип? – деди Эшмат, бир жагында келаткан чоң сары кишиге акылдаша көңүл буруп. Ал унчуккан жок. Анын унчукпаганын тиги теңсинбендей алды. Бир-еки сөз менен жүлүнгө сая каарып өттү.

Куйкул мурутун сөөмөйү менен жана берип:

– Бөрүнүн мурду кой жытын искейт, булбулдун ырын таргыл уй сезбейт, ха-ха-ха! Тешебай экөөбүзгө тандап кийим кийишти ким коюптур, ха-ха-ха! – деди, саргай-ган өңүн ого бетер саргайта күлүп.

– Ха-ха-ха! Кой жытын искейт экен да карышкыр дей турган. Булбулдун ырын таргыл уй сезбейт экен да, – деп Эшмат атайы кайталап Тешебайдын кыжырына тийди. Тешебайдын көсөө бетинен каны кacha түштү. Абдан коркунчтуу болуп кетти. Ошол бир ирмемде атасын эстеди. Атасы Мойдунга пансат болуп өткөн. Колго түшкөндү кантип өлтүргөнүн уккан. «Атаңдын көрү, ошол күн болсочу?! Атам эмес эле өз колум менен... деп ойлоду Тешебай Эшматтын чаарайган өңүнө көзүнөн заар чачырата карап. Ичинде ошентип кайнап турган менен тышында башка эле.

– Анча-анчасына жетиш үчүн бизге көп бар. Мен сен кийгенди кийген менен жарашпайт. Кийим жарашканга жарашат. Катын өңгө эмес, күчкө тиет. Сен Эшмат, сай сагызганды кармаган болуун керек. Бир көз кадасаң, катындын катыны кылчактап жылбай калат, өңүңө кара-ганды жолоор эмес. Канча ойношун бар, айтчы? Биздин айылдан соо койгонуң барбы деги? Жылаандай арбайсын, шайтан, – деди Тешебай сөздү башкага чала сүйлөп.

– Тилинде жылаандын уусу бар, Тешебай. Ооздон чык-кандын баарысын сөз дей берсе ооз менен, дагы башка жактын айырмасы жоголуп калат го. Көсөө менен дос болсоң эсеп-кысабыңы тактай жүр, деп атам айтчу, – дей баштаганда:

– Сары тамеки алчу досторуң айткандыр? Кара же-лин уйдан сүт үмүт кылып жүрүп, ачка калган сыңары сен байыйт деп жүрүп, үмүтүм какшып баратат, соода-гер болуп качан жыргатасың бизди. Кулактардан алганиң ал, тамеки-пуруштук кылып тапканың ал, коркутуп алганың ал, баягың баягы. Бизди чакырып бир жыргатсаң боло. Көз акыбыз деле бар эмеспи, Эшмат, – деп эриндерин калбыйта күлүп калды Тешебай.

– Өлгөнүндө күл!



Эшмат чындалап ачууланганы ушу. Аны Шарип байкады. Кекчил, кыйтыйма экенин билчү. Бир сөздөн тырчый түшсө чычканча астыртадан карап, тиштерин ырсыыта, токтой калчу Эшмат. Анын кунун өлгүчө кубалачу. Анын айтканынын баарысына баш ийкеп, колдоп тургандан башканын баарысы жакчу әмес. Бир эле өзүнө каршы сөз айтканды укса, ошол эле замат ал кишини башкага жамандап, ошол эле күндөн тарта үстүнөн материал жыйнап кирчү. Анткен менен аларды өз пайдасына иштетүүгө камынчу. Бир балекеттин четин кылтырып чыгарып, чоочутуп коюп, опузалап алыш, аナン ишке чекчү. Тешебай менен Шарипти деле ошентип жүрөт. Берки экөө болсо тигинин ички сырын билбейт, тууганбыз, доспуз деп түшүнүштөт.

– Душман айтчу сөздү айтпа, Тешебай. Бирөө укса илип алыш Уркуяга жеткирет. Аナン ал желим болуп жабышат да калат, – деп Шарип тигинден көп билгенсidi, ақылдуусунду.

– Бир тамчы уу болуп... акырын ушу сөз чыккан мээнде тамызып гана койсом Тешебай, сен кыйналбай, кысталбай гана тырп өлүп калсац. Сендейге кол тийгизсең балаага каласың. Айла болсо кол тийгизбей тырп соксом. Шарип дос, сен бир тапсаңчы ошондой уу болсо. Бир эле тамчы. Шибегедей көзөп кетсин. Текшергенде эмнеден өлгөнү билинбендей болсун. Табышкер элең табасыңбы? Ха-ха-ха! Өлбө байкуш. Биз менен жүрө бер. Мал-сал уурдап-тутуп келип, шорпо-шилең ичирип турганың жакшы. Кийинки кездерде кайшалактап каччу болдуң го. Эмитен карып калдың көрүнөт. Каравандагы баягы экөөбүз көргөн ирикти бир ыргытсанчы илбирс болуп бери жакка. Алдагы ченгел менен куйругунан бир аткысаң... Көсөө ээгице жайкалып сакал чыгат белем ья! Ха, ха, ха! Туура айттымыбы, Шарип?

– Ошол ириктин таңын тартса сакал чыгат экен, ха, ха, ха!

Эшмат менен Шарип жаалай күлдү. Тешебай ызала-нып кетти.

– Э-эй, төө келатат! Эрдин кара шалп-шалп этип. Көбүгүн кара буртулдата чачып, – деген Тешебайдын сөзүн Эшмат түшүнбөй ырас эле төө келаткан эжен деп Тешебай караган жакка баш бурду. Ал төө деп Шарипти шылдыңдап жатканын билген жок. Шарип кызара түшүп токтоду.

– Оноу кандай, Эшмат? – деди кол серпип, карала шайы көтөргөн бир паранжычан зайдыпты көргөзө берип.

– Так ошо жарайт. Э-эй шайы! Шайы!

Паранжычан зайдып тайпандай басып келип токтой калды.

– Канча турат мунуңдۇ?

– Базар наркы да. Элден кымбат сатпайм. Акыры, баасын берсеңиз шайы сиздики, – деди, паранжынын ичинен киркирекен ун чыгып.

Эшмат аябай мыжыгып соодалашып, жарым saatча ары кетип, бери кетип жатып ошол шайыны алды. Базарлыгын базарлап алыш бастыра бергенде бет астынан Мамаша экөө келаткан Уркуяны көрүп атынын башын буруп, алардын келишин күтүп токтой калды.

– Арбаңыздар, – деди тигилер келгенде Эшмат.

– Арбаңыздар, – деп Уркуя үнүн шың эттире жооп кайтарды.

– Көрүнбөдүңүз, Уркуя?

– А-а, сизге көрүнбөсөк, көрүнчү жерге көрүнгөн чыгарбыз.

– А-а, көрүнчү жерге деңиз, а-а? Көрүнчү жериңиз биз болсок жарабайбы, ха-ха!?

– Картошканын аңзызына бастырсам атым мұдурұләт, ха-ха?

– А-а, андай болсо муздан жүрөт экенсиз да, аны билбеппиз, ха-ха!

– Бетинде бир тал чөбү жок тептегизден жүрөбүз?! Ха-ха!

Тешебай уялгандан тердеп кетти. Эшмат менен Шарип моюн берген жок. Аңгыча Эшмат эстей коюп:

– Тептегизден чаап барып, терең кудуктан суу алар экенсиз, ха-ха! – деп Уркуянын жанындагы чүңкүл көз

Мамашаны шылдыңдай кетти. – Анын суусу капкара экен да, – деди Мамашанын өңүн кыйытып айтып.

– Картөшкө жедирип алсак эле атыбыз сүусабайт де-бейсизби, а-ха-ха! – Мамашанын күлкүсү бардыгын ба-сып кетти. Чаарагай өңүн көз көрүнө шылдыңдал жат-канын сезип Эшмат ыза болуп, каканак көзү ого бетер каканактап, түйрүлө түштү. Аны көрө койгон Уркуя аян-боого тырышты. Өзү баштаган соң кимден тартынсын:

– Бир чаап кеткенде кай бирөөнүн көзү карап отуруп каканактап калат, бастырыңыз Мамаша аке!

Эшмат, Тешебай, Шарип – учөө бир-бирин карашып, «мен кылдым, сен кылдың» дегендей болушту. Учөөнүн тең ичи тартынды. Эшмат курдан жылмайды. Түк сыр бербөөгө умтулду.

– Жакшы зайып. Атаңдын көрү, ушундай жарга туш келсең, арман барбы – деп, кашаа белгисине окшогон иймейген мурутун сөөмөйү менен жанды эле, анысы ан-чалык деле колуна илинбеди. Бет маңдай жагында өтүп бараткан буралган капкара мурут бир жигитти тиктей берип жүлүнү сыйзап кетти. «Элге бергенден мaa неге аяды экен кудай таала? Бетим болсо, жанагы катын шылдыңдагандай, картөшкө аңызданып турат. Көзүм болсо бутүйүп, момолой чычкан көздөнүп... кур дегенде эл катары муруттан айтпаптыр. Мендейге сулуу катын жакындармак беле. Атаганат, турмуштан алар далай үлүштөн кур калдык», – деп ойлоп жиберүүгө жетишти, Анын бети такыр өзгөрбөй туруп ойлоду. Ал ойлобой эле тигинде барып токтооп калган Уркуя менен Адына уулу Мамашаны карап турғандай эле.

3

Аракка ичи кызыган Козунун көзү ала чакмактап, кулагы дүңгүрөй түшүп токтоду. Алардын маңдай жа-гында беймарал чай ичип отурган эки кишинин улгайып калган бири чычайган мурутун сылай берип, жанында

отурган табак бет кишиге каш кагып, тигини байка дегендей белги берди. Табак бет киши ошо жакка карап калды, бирок өндү деле, өзгөргөн жок, сүйлөгөн да жок. Кайта эле чайга карамыкты.

— Союп, капитан койгондой атасынын өзү. Баткагына жуурулдук го, далай жылы, анын атасынын. Тигиси Абылкасым казынын баласы. От тийген күкүрттөй чыртылдаган эме эле, баласы деле... алма сабагынан алыс түшпөйт деген чын. Болду болбоду, бирдеме сатышкан оқшойт, кузгундай болуп, ошонун үлүшүн жалмап жатышкан чыгар, — деп чычыйган мурут киши ээгин көтөре, беркиден сөз күттү.

— Касап Мадалы касап болуп турганда, тарамыштарды тарап эт кылышп саткан, сөөк гана түгүл. Кучак жеткис моюну ичкерген экен анча-мынча. Кила эт тартса, саккис жүз граммы сөөк чыгар эле касаптын. Азыр мышык ордуна сыйып калган бейм. Түрмөнүн бүргөсү чаккандыр... Аркыраган кезегинде а дагы, тиш чукуп, — деди табак бет киши эчтеме менен иши жок өндөнүп, башын жерге салган бойдан үнүн дагырадай калдырата чыгарып.

Алар антип сүйлөшүп жатканда Козу ойлонуп калган Мадалыны кылдаттап байкады. Мындан эки жыл мурун ал тойгон канталадай топ-тоголок болчу. Эми кадимкидей мүчө пайда болуптур. Колу ордунда, башы ордунда, буту бут сыйяктуу дегендей, шылына түшкөн. Аны көрүп аямак тургай кайта ачуусу келди. Аябай сөккүсү, жамандыгынан, алсыздыгынан ушинтти дегиси келди. Тиштери кычырап барып токтоду. Кыйындыкка чыдай албасын байкап койду. Ошол эле замат анын оюн агасы Молдогазынын өлүмү бөлдү. Ичи-боору аңтарылып барып токтоду. «Мунун чыдамкай болушунун маа кереги эмне? Өлүп калсын маа десе! Чала болот буга! Дагы арыктаган эмес экен. Дагы чыдамкай экен бул. Тигини, нан жеп жаткан оозун кара мунун, деле төөче чайнап? Тишин мунун! Эки ууртунда сербейген кылын кара! Анын эмнесин коюп койгондой? Атандын көрү адам кем жарагылык кылбасын. Кем де-

ген ушу да. Кем болбосо өзүнөн кичүү мага жалдырап арак алыш берип турабы. Эзиш керек муну. Өлөр өлгүчө мышыктай ойнотуу керек. Бир кылган айбын миң жылы тартсын. Мындан өчтүү ошентип алыш керек. Көзүн укуп, мээсин чукуп турбаса, мындаи эмелер кырдана түшет кайта эле, беш күндө. Эгер мен мунун агасын өлтүрсөм бул мени эбак чийкилей мүлжүп жеп коймок» – деди анын ою.

Козунун кайнай түшкөн көзүн, ал кандай кезде ошентерин бала күндөн бери байкап, эбак сырдана болгон Мадалы түшүндү. Жагынууга камынды. Ашпозду чакырып тамак буюрмак болду. Аны сезип Козу жылмайып койду. Ошентип көзүнүн агы менен тең айланып турушун каалаган эле да. Бир жолу көзүн алайта караганы эмнеге турарын, байкады өзү.

– Бүйра бер тамакты. Өзүң билип бүйра бер. Кол менен кылган күнөөндү моюн менен тарт. Менин ичимди агартпасаң деги бир күнү союп салам. Жан керек болсо жагын. Менин сырымды билесин. Катындын да, малдын да, а турсун өмүрдүн да кереги жок деп жалаң намыс үчүн кечип коюучу жигитмин. Кузгунча миң жыл жашап тарп жеп оокат кылганча, бир жыл жашап жыргап өткөн жакшы. Айтчы, Мадалы, ушунча жылды касап болдуң, бир жыргалын көрдүңбү? Жок. Айтталбайсың деп. Көп болсо кийдим дээрсин, ичтим дээрсин. Мен сен болсом... бул өрөөндүн сулуу деген кызын койбийт элем. Бириң алыш, бириң көй берип турар элем. Азыр мыйзам башка. Кол кыска. Аркандалып калган кезек. – Ашпозчу келип калганын көрүп Козу тамакты ага өзү бүйра кетти: – Эмнең бар? Апкеле бер. Канча дебей, апкеле бер. Акчасын моу акем төлөйт. Бул менин бир тууган акем. Акча боо-боо болуп жатат. Баскан жеринин баары акча. Айда, жеткир тез. Түт!

Ашпоз ызалана түштү. Ичинен катыра сөгүп басып кетти. Козунун айтканын кылган жок. Эчтеме алыш келбеди. Анын алыш келгенин, алыш келбекенин капарына алган жок, Козу кайта эле Мадалы менен тамашалаша баштады. Аял туурасында сүйлөдү. Мадалыдан сыр су-

рады. Ушу жашка келгени кыз сүйгөнүн, сүйбөгөнүн айтып берүүнү каалады. Мадалы эмне дээрин билбей ийинин куушурду. Бирдеме десе эле айтканына каршы сүйлөгөнү турат. Жакшы эле, чын эле айткан ою жаманга, тетириге чыгып калганы турат. Сактанбаса жок жерден кычаштык кылыш чыр чыгарарына ишенет. Токтоло элек каны кызуу баладан эмнени күтпөөгө болбайт.

Караса, Козу жадырап-жайнап жылмайып калыптыр. Ал көңүлү жай кезде гана ушинтчү. Мадалы ордунан козголуп, ал тургай кетүүгө камынган эле, эми тигинин түрүн байкап кайта ордуна отурду.

– Мадалы аке! Күндүк өмүрүң болсо, түштүгүнө жорго мин. Мени үкө дей бер. Үкө боло алам. Ишене бер мага. Саа жамандык кылчу мен эмес. Керекпи кыз, келин? Шилтеп кой мени. Каңдайын кааласаң, үкөң даяр кылат. Кааласам барбы, кумар ойноп утуп алам, мамындей кыздарды, – деп Козу баш бармагын көрсөттү.

Мадалы Козуну тике карады. Анын жүзүн эми абдан байкады. «Күндүк өмүрүң болсо, түштүгүнө жорго мин» – деген анын сөзү жүрөгүн жарып, кыйналып, кысталышп, муңканып чынкансыды. Аз эле өмүру калгандай, бактысынан ажырагандай, эми аргасы түгөнүп ушу сөздү айткандай окшоду. Неге бул сөздү айттып турганын ар түркүн жооруду. «Бир нерседен шек алдыбы? Бу түгөнгүр маа айтпай жашырып жатабы? Күндүк өмүрү калганы эмнеси? Балким менин артымдан бирөөлөр дагы бир баала ойлоп жаткан болбосун?» – деп ойлоду Мадалы. Анан Мадалы Козунун бетиндеги бырыштарды көрдү. Капырай, жыйырмадагы жаш жигиттин бетине ушундай да бырыш түшөбү? Баягы ойноктоп, караганда бир тамчы сымап өндүү мөлт этип төгүлүп, тамып кетчүдөй сулуу карек кана? Жука булут чалгансып анын ордуна саргайганд, азган, чарчаган бирдеме туруп калыптыр. Буга мынчалык не болгон? Көздөрүнүн астындағы шишиктер качан пайда болгон? Баягы кыйма-чийме тартылып, өңүн сулуулап, кыр мурунун көркүнө чыгарып, ден соолук-



тун, жаштыктын жышаанын белгилеп туруучу беттеги нур эмне болгон? Эрдинде желки жок эмес беле. Желкиби, же желге кесилгенби? Көйнөгүнүн жакасы канает, бир эли кир болуп? Жапжаш катыны жууп беруугө жарабайбы? Атаңдын көрү-ү, чыкыйындагы бир топ чачын ак аралап калганбы? Жок, баткак чачырап, кургаган тура. Ырас да, кантип эле эмитен ак аралай койсун чачын». Мадалы так ушундай ойлорго урунду. Баягы тырчый түшкөн ашпозду алдап-соолап чакырып жатып тамак алдырды. Тамакты Козунун астына коюп коркок-билиш болуп турду. «Шашпа, Мадалы. Чыда, Мадалы. Тиги муштап жиберсе да кол көтербө. Кырың эткен чатак чыкса сен айыптуу болосун. Мындай жер бычактын учунда турган менен тең. Алдап-соолап мамиле кыл. Айла болсо аш менен алда. Өз бооруңа тарт», – деп Мадалыны көңүлү алаксытты.

Көк бээ дагы чыңырды. Анын үнү абдан аянычтуу чыкты. Ушу жолу дал Козуну тиктеп туруп кишинеди. Таноолору дердендеп, көздөрү жашылдана түштү. Бечара бээ мынчалык эмне кабыктай болуп каткан? Балким ал түндө түнү бою таң ашкандыр, тишине бир тал чөп тийген эместири. Бүткөн боюндагы тиги баткак канча жердин баткағы экенин ким билиптири. Козунун талмоорсуп кызарган мобу көзү да түнү бою чырым этип уйку көргөн эмес чыгар...

Күш уйку салып тынымга үргүлөй түшкөн, боюн таштап жиберген Козуну Мадалы сынай тиктеди. Толгонтокой суроолор келип-кетип көңүлүн аарыдай талады. Бул жигиттин бир катар сырын билчү. Башта аке деп астынан өткөн эмес, эми Мадалынын кырына чыгып, теңтүш болуп, ал тургай өлгөн агасынын атын чайкоочулук менен пайдаланып жатпайбы. Суу жетпей чөлдө куураган бир түп дарак мисал барган сайын алсыз, көркүз болуп, саргарып, бүрүшүп, алды менен жалбырагынан, анан кабыгынан, бара-бара бардыгынан ажырап жатканын, бир кезде дөөлөтүнө чиренип чамгарак-

таганын, эми ушундай балдардан кагуу жеп, ал түгүл ага баш ийип, кызмат кылып калганына Мадалы ичтен сзып ийининен тынып терең улутунуп алды. Ал ушкүрүк кыйладан бери жыйылып, ичине аябай толуп, учур таап чыга албай жүргөндөй, эми учуро келгенде зорго чыккандай болду. Ошол учурда кап кайда алыс калган бир кез көзүнө көрүндү. О-о, анда дөөлөтүнө чи-ренген казынын эрке уулу. Казы деген оңойбу ары ак-кан, бери аккан ырыстын баары айланып эле ошолор-дун арыгына куюп турган чак. Мадалы кыздан кыз тан-дап айылдан айыл кызырган. Сынына толбогон кыздарды шылдындал күлгөн. Береги эти качып шылына түшкөн уурт анда башкacha болчу. Кадимки короочу күрдөбөттүн ууртундай салаңдал турчу. Басканы адамдан башка ады-раңдал, тепсеп кетчүдөй деле астына карабай, дүйнө жузүндө өзүнөн башка түк киши жоктой сезчү. Кышкы түндөй чубалжып, ыңғыранып оозун ачып, анан сүйлөгүчө чай кайнам болчу дешет ошол кезде көргөндөр. Ал адат атасынан үйрөнгөнү. Андан кийин деле жаман болгон жок. Атасы өлгөн соң болгон дүнүйөсүнүн баа-рын басып калды. Дүнүйө кимди эсиртпейт, эсирип эле журду. Моюну кучак өгүз, карыны салык бээ союп, куй-ругу казандай ириктерди көтөрүп чаап касапчылык кыл-ды. Антип казанынан май, алабаканынан эт кетпей тур-ганда деле канга салам берчу эмес. Ошондо эле бу Козу-лар менен алыш-беришти үзбөй, тим эле эки үйдүн ортосуна кумурска катташты салышчу. Молдогазыны канчалык өзүнө тарткан менен, өз пайдасына иштете-йин деген менен ал анчалык ийбей койду да, акыры аны өлтүрүп тынды. Абдыразак болсо кулакка тартылып, басмачыларга кошуулуп, акыры өлүп тынды. Мадалы болсо эми капкайдагы бир цемент заводго баш калкалап жүрөт. Береги чычым оро-пара жолдон кезигип калба-ганда, базарлыгын алып тез үйүнө кайтмак. Жакында кыштакка баргыча эч кимге көрүнбөй туррууну каала-ган. Эми минтип буга арак алып бергени аз келгесин



жипсиз аркандалып отурат. Мадалынын ичи ошого күйөт. Козу качан соолугат? Соолуккандан соң эмне болот? Ичерин ичип болдубу, же куркулдап дагы сурайбы?

Мадалы ойдон ой кубалап отуруп масы тарап кетти. Күндү карады. Күн өйдөлөп калыптыр. Ошол кезде Козунун бээси жанына турган бир ат менен тиштешип, аябай чыңырып кишинеди. Козу ошондо ойгонуп:

– Өл-гү-үр! Так! Ай! –деди үнүнүн бардыгынча.

– Убал эмеспи малга. Өзүндү көр, бээнди көр. Бир тал чөп чайнатып койсоң сооп эмеспи. Ыймандуу эле бала окшойсун, бул кылганың кандай? А-ай, бала эсици жыйи, – деди алиги табак бет киши ордунан туруп баратып. Ал Козуну таанып турса да билмексенге салып ошентип айтты. Козу аны кыйлагана чейин акырая карап көзү менен узатты.

– Эртең деле керек ат деген. Туура айтты тиги киши. Жөнөгөнүбүз он, үкөм! Ичкиликтен кийин эл көзүнө көп чалдыкпайлыш. Бастырайлы, – деп Мадалы өтө жайлых менен сабырдуу сүйлөдү. Козунун көзү умачтай ачылды. Ордунан ыргып турду.

– Во-ой наавай! Пулуну мындан ал!

Козу пулду чайканачы алган, албаганын караган жок, түз эле бээсине басты. Көк бээ ээсинин келатканын көрүп алыштан эле чунандап кулагын жапыра баштады. Козу жакындағанда көзүн жүлжүйтүп тиштечүдөй өндөнду. Ээси анын сырын билет окшойт, жакындай түшкөндө чандыр талаштыра бир тепти. Бээ мөңкүп калды. Аナン кош аяктап артын тепкиледи. Буттары кур талаага шилтелип жатканына өкүнүчтүү болгонсуп, аябай кыжырланды. Анын мөңкүгөнүнө, тепкилегенине болгон жок, Козу чылбырды чечип, тизгинди жыя кармап, бээнин оозун эки-үч мөртебе катуу кагып жибергенде бээ титиреп туруп калды. Мадалынын аты башка жерде болчу. Ал атына минип беркинин жанына бастырып келгенде деле тиги бээсине мине албай убара эле. Сол колун тиштетип, кармашып жатып Козу бээгэ зорго минди. Минип алыш бээсинин жазасын колуна бер-

ди бейм. Камчысын бүктөп туруп төбө талаштыра салып-салып жиберди. Бээ силкинип, чыңырып, мөңкүй кетти.

— Токtot камчыны! Бээде нениң жазыгы? Мадалынын сүрдүү чыккан уну жигиттин жинин какты. «Адам эй, ушу да сүйлэйт экен ээ?» — деген түр менен таңыркай карап, Мадалыга чакырайды. Мадалыдан чындал эле Козу сүрдөй түштү. Көрсө, ага айбаттуу туруп батына сүйлөсө эле жалтайлай түштөт экен. Сырын билип алган соң Мадалы кырына чыкты. Андан кийин да бир катар сөздөр менен каарып өттү.

Бээнин бир жак кулагы шалпый түшкөн. Мадалы так ошону мисал кылып кеп салды. Так ушинтип сени бирөө жазыксыз турганында камчы менен чапса кантер элең? — деген суроо берди. Козу сөз кайтара алган жок. Чын эле жыгылыштуу болду.

— Ит да жек көрөт, ат да жек көрөт. Муунуп баратам! Муунуп дейм! Ушундан көрөкчө... — деп Козу ыйлас жиберди. Ал ыйлабайт болчу, Мадалыга басына түшкөнү учун ыйлады, ызаланып ыйлады. Анын үстүнө мастьикка жеңдирди.

Козунун ыйы көпкө созулган жок. Бат эле калыбына келди. Беркини жүр деп айткан деле жок, бээнин соорусуна камчыны шак уруп, алчактата бастырып жүрүп кетти. Байлоодон бошонгонуна ыраазы болгон көк бээ тааныш жолуна түшкөндө сүйүнө басып кетип баратты. Камчы салдырбоого тырышканы билинип турду. Тиги кетер замат Мадалы башка жакка бурулду. Саал узай түшкөндө терең дем алды. Чөгүп баратып, суудан чыккандай болуп сезилди.

Уркуя менен Мамаша базарды бир сыйра айланып, эми кетели деп турганда алардын көнүлүн бурган бир думана болду. Думананын бутунда чылгый баш териден чарык тартылган. Жонунда самсаалаган жаман чапан. Каржай-



ган көкүрөгү жагжая ачылып, сөөктөрү аркайып-арка-йып турат. Тизесине жеткен чачы бар. Чачын кадимки аялдын чачындай кылып өрүп салган. Сыйда сакал, так эле сакалына окшош сыйда мурутчан. Анткени менен башындағы селдеси аппак. Таза жуулуп, көркөмдөп башка чалынган. Кейпине караганда кадимки эле думана. Түрүнө караганда анчалық азганга окшобойт.

Аса-мусасын шалдыратып, аса-мусасынын башындағы кызартып боёп койгон аттын куйругун силкилдете берип базарга киргени кимдин болбосун көңүлүн өзүнө бурду.

- Чачтуу думана келди.
- Касиеттүү думана дешет муну.
- Жайы, кышы жүрө берет дейт үшүбөй.
- Айтканы айткандай, дегени дегендей келет имиш.
- Ун берсе албайт экен. Нан берсе албайт экен. Акча берсе алат имиш.
- Анткени эмнеси, ботом?

Ким билсин, айтор ошентет экен. Ун алса куржун көтөрүп жүрбөс беле?

- Мурда чачы жок болчу дешет көргөндөр.
- Кой, ушак айтчу эмес касиеттүү кишиге. Кусуру уруп кетет.
- Кудай сактасын калп айтсам, укканым чын. Кошу-набыз айткан.
- Мунун каргаганы эки кетпейт деп уктуум. Көзүнүн астында калы бар дешет. Адам тике карай албайт экен. Сүрдүү болсо керек.

– Сүрү бары бар го. Ой, ырас эле көзүнүн астында...
Уну жакшы экен жарыктыктын. Конгуродой болуп, карасаң. Башкалардай бакырып-өкүргөнү жок тура. Салмак менен айтканын кара жарыктыктын. Эмне деп жатат болду экен, уксак болот эле азырак.

- Котолоп туруп калган эл угузабы.
- Уркуя менен Мамаша келатат.
- Кана?
- Тигине. Тетиги боз жорго минген ошол аял.

– Жапжаш келин тура. Мен карып калган зайып экен десе. Кыйын чыкты дешет бечара, болсун-болсун. Мойнундагы шурубу?

– Шуру болбогондо эмне дедиң эле?

– Таң?

– Келин болсо шуру такпайбы.

– Өндүү-түстүү эме тура, болсун бечара. Кудай бак берген да. Толуп атпайбы буга оқшогон келиндер. Седебин кара чыптамасына таккан. Биз тагынып жүргөн седеп эмес го.

– Койсоң. Ал эмне Мекеден алдырды дейсиңби. Ушундай эле седеп.

– Ыя! Жаркырап көрүнгөнүнөн айтам да.

– Жанындағы Мамаша дедиңби? Кыргыз эмес го?

– Тажик дешет. Басмачылар олжолоп Тажикстандан колго түшүрүшкөн экен. Коёндун далысын көрүп, төлгөчүлүк кылып жан сактаган имиш. Көзү ачык болуу керек. Коёндун далысын карап төлгө ачуу оцой эмес.

– Койсоң. Жан сактоонун амалын кылган да. Анткени чын болсо ақылдуу экен. Басмачыларды алдаган тура. Башын алып салышпайт беле антип амал таппаса.

– Болсо болот. Бекмурат деген пацсаттын колунда жүргөн тура. Бекмурат өлгөндө качып кетиптири. Биякка келип баардап, партияга өтүптур. Дээринде болсо кайда жүрбөсүн батып кетет тура. Көрбәйсүңбү, актив болуп мурдун балта кеспей жүрөт. Аныйпа деген зайыбын тааныйм. Жакшы киши бечара, колунан берекеси төгүлүп турган. Аял жакшы – эр жакшы деген ошол. И, адам булар дагы тиги чачтуу думанага токтошту. Думананын эмнесине кызыккандай ыя?

– Уркуя деген келин баарын кыя өткөрбөйт дейт го. Думана болсо да таанып алайын деген чыгар.

Ушинтип, базарда буудай сатып жаткандар сүйлөштү.

Уркуя менен Мамаша бастырып келип думананы тегеректеп туруп калган элдин чет жагына токтошту. Андагылардын бир катары таанышшат экен, жарыла беришти.



Так ошо жарыла берген жагында базарчылар эгин сатып кырка отурушкан. Мамаша менен Уркуя алардын бетин тосушкан жок. Бастырып келип турган ордуларынан жылышпады. Чачтуу думана үнүн калбаат менен чыгарып, көзду сүзүп коюп ак уруп жатат. Биринчи эле Уркуя думананын оозунан уккан сөзү:

«Акыр заман болгондо,
Айрыларсың малыңдан,
Ажырарсың жарыңдан,
Капыр менен мусулман», –

деп жатты.

Анын жүрөгүнө бул сөздөр мык өндүү сайылды. Денеси дүркүрөп барып токтоду. Биринен сала бири тындырбай анын жайып койгон жоолугуна акча таштап жаткан элдерге ачуусу келди. Ургулөп турган көзү ачыла түшкөн бир ирмемде Уркуя думананын көзүн тиктеди. Бир сезим аны булкуп алды. Анын көзү тааныш өндөнду. «Мындай көзду кайдан көрдүм эле? Бул өзү ким эле? Токточу. Мага тааныш өндөнөт бул көз», – деп Уркуянын башы катты. Ары ойлоду, бери ойлоду, такыр кайдан көргөнүн эстей албады. Ага шектенгенин эч жанга билгизбөөгө тырышты. Эл менен кошо уккан болуп тим турду. Эми мурдагыдан бетер тигинин эмне деп ак уруп жатканын байкады. Ар бир сөзү – азыркы Совет өкүмөтүнө каршы үгүт. Баягы эле кулактар айтып жүргөн сөздөрдү ырга, айлантып салыптыр. Аны угуп кай бирөөлөр кадимкидей көздөрүнө жаш алып ыйлашты. Шыпшынып коюп, үшкүрүнүп коюп тургандары да болду.

Уйгур топу кийип, тегерек кара сакал киши буудай сатып отурган. Анын жашы кырк бештерге барган эле. Бая Уркуялар келгенде бет маңдай жагы жарыла түшкөндөн тарта, тиги чачтуу думананын эмне деп жатканын көнүл коюп тыңшай баштаган. Ар бир сөзүн уккан сайын оозу-башы диртилдеп, өңү кумсарып, оозунан көбүгү өзүнөн өзү чыгып отурган. Улам ага карай ыкыс берип, ордунан ыргып тура кала жаздал, өзүн өзү тар-

тып отурган. Эми чыдабай кетти окшойт, атылып ордунаң турду. Чачтуу думананын жанына жүгүрүп барды. Анын катарына тура калды да, ак уруп кирди. Бурканшаркан тушуп оозунан көбүк чачыратты. Зиркилдегендай болсо тим эле кирген буураны элестетти. Бир кезде ал башты саал көтөрө, элге көз сүзүп карай берип:

«Арканы жок, жиби жок,
Байлап кетет кара жер.
Кылышы жок, мылтык жок,
Айдап кетет кара жер», –

деди атайы мурдагыларынан бөлө, бардыкка угуза айтып. Чачтуу думананын оозуна кум куюлгандай болду. Башты жерге салып коюп тигинин ак урганын угуп отурду. Эл тигинин күчүнө ыргала түштү. Бир топко чейин төгүп жиберип:

– Кет! Былжырабай жүр, билбеген соң. Мен келген жерге экинчи жолбой жүр! – деп бурк этти.

– Ыракмат. Ыраазымын, – деп чачтуу думана тигиге акча берди.

– Жолбой жүр дейм, мен жүргөн жерге!

«Дүркүн-дүркүн-дүркүндө,
Дүнүйө өтөр бир күндө», –

дегенди да билбеген соң эмне дөөдүрөйсүң? Булгабай жүр мындан кийин «Кулпендени».

Чачтуу думананын шагы сынып калды. Такыр жооп кайтара алган жок. Бирдеме десе берки мурдагыдан беш беттер беттен алганы турат.

Бул окуяга Мамаша менен Уркүя таң калышты. «Бул эмне деген түш? Тиги киши чын эле думана окшойт. Ал ак урууну билет экен. Тиги чачтуу думананын бетин ачып салды. Эчтеме дей алган жок. Ал түгүл жыгылыштуу болуп акча берди. А балким жөн эле элди алдап жүргөн шылуун болсочу? Андай дейин десен айткандарынын баарысы кулактардын кеби. Балким?.. Ырас эле думана кийимин кийинип жүргөн кулактардын үгүтчүсү болуп жүрбөсүн? Ушинтип жүрүп үгүтчү болгондо тапкан пай-

дасы кайсы? Кейипи бул болсо, сураганы кайыр болсо... Ай андай эмес чыгар», – деп ойлоду Уркуя. Те араакта турган Эшматты караса, негедир кабагы бүркөлүп, алиги чачтуу думана менен айтышканды, чакырып жатыптыр. Эмне кылар экен дегендей аны Уркуя байкап калды. Мамаша дагы анын оюн түшүнө кооп:

– Эшматка жакпай калды белем, тигинин чачтуу думанага кылган мамилеси? – деди.

– Сиздин оюнузча бул чачтуу думана кандай киши? – деп сурады Уркуя таягын көңүл кош шалдыраты басып бараткан чачтуу думананы каш серпе көргөзө берип.

– Алдамчы да. Мындайдын түрлүүлөрү чыкты го.

– Мен шекшип калдым мындан. Бул соо киши эмес. Жалаң ку кекиртектин айынынан жүргөн эме болбоо керек деген ойдо калдым. Анын үстүнө мен...

Уркуя айтып келаткан сөзүн токтотуп, ар жагын үзүп койду. Мамаша кызыга түштү. Такыктап сурап, сөзүн аягына дейре айтышын каалады.

– Ким деп ойлойсуз?

– Жаңылбасам, муну мен бир жерден көргөндөй болуп турам. Ушундай көздү мен кайдан көрдүм, билбейм. Өңү деле тааныш окшойт. Түк эсиме келбей туруп алды.

– Көргөндүрсүз да бир жерден. Толуп аттайбы думаналар. Базардан көргөндүрсүз.

– Жок, базардан эмес. Эсиме түшпөй турат.

Бул экөө минтип кобурашып, чачтуу думананы талкуулап жатканда Эшмат баягы айтышкан кишини чакырып ары бастырып кетти. Элден четтей чыгып экөө азырак тартышып турду. Анан Эшмат чөнтөгүнөн алыш ага бирдеме бергенсиди. Тиги киши дункунdagан бойдон эле базардагы өзү отурган жайга келип, сатып жаткан буудайынан калган бир бутчасын көтөргөн бойдон базардан чыгып кетти. Чачтуу думана базарга кире бериштө турган. Кимдир бирөөгө алган кайыры учун кобурап кыйла сөзду жамактата бата берип сүзүлүп турган. Тиги батасын берип бүткөндө гана алиги айтышкан киши даап сүйлөшө баштады:

– Кечир, таксыр, айып менден кетсе. Балким кан кызуулук кылгандырын, балким кулагыма сиздин сөздөрүңүз туура угулбай калгандыр. Мындан кийин астыңыздан кыя өтпөскө антым бар. Бир жолку пендечилик күнөөмдү кечир, таксыр? – деп колдорун бооруна ала калды. Чачтуу думананын каары көзүнөн чыгып, сакал-мурруттары диркирэй түштү. Ошондо дагы бетинен жылмаюусу кеткен жок. Тигини кадала тиктеп калыбын жазбай турду. Унчукпай турушу унчуккандан катуу сезилип, беркинин жаны чыгып баратты. Артынан жылган боюнча жүрүп кетти. Көл-шалдалп тердеген маңдайын элден бөлүнгөндө гана жеңи менен аарчый, катуу үшкүрүп алды.

– Мен кайдан билдим аны. Баягы көп думананын бири экен дегеним. Көрсө... Кудай сактай көр. Балаа-жалаандан сактай көр! – деп угулар угулмаксан кобурады. Чачтуу думананын берген акчасын койнуна каткан. Эки жакты кылчактап карай берип койнуунан алды да, арыктын ичине ыргытты. «Болду, эми аны менен аласа-бересем жок. Ооба, бересем жок. Мындан кийин эсте болсун. Курган жаным мен кайдан билдим анын андай экенин. Баягы киши айтпаганда союлмак экенмин ээ. Ыракмат ошо кишиге. Ал мага сооп кылды. Ата-а анын аты-жөнүн сурабай калганымы карасаң», – деп алактап арка жагын карады. Бирөөлөр кубалап, ақмалап келаткандай, ақырын жетип мерчемдүү жерден Жайлачуудай сезди. Ошо бойдон жүрүп отуруп көздөн далдаа болду.

Уркуяга бул киши шек туудурду. Ал кызыгып калды. Катуулай бастырып артынан кетти. Чачтуу думана менен айтышкан киши жолдон чыгып, огород жарып кенен арыкка салган экен. Айланып отуруп дал астынан чыкты.

– Арбаңыз,— деди Уркуя үнүн салмактуу чыгарып. Жер карап келаткан киши чоочуп баш көтөрдү. Астында бир боз ат минген зайып турат. «Бул кайдан чыга калды? Болчусу болгон экен. Алиги чачтуу думананын кишиси болбогондо эмне дейсин. Өлөт деген ушу. Булардан кутулбас болдум. Кайда безип баш калкалло керек? Көзүн кара, тим эле

теше тиктеп. Эмне кылсам?» – деп өзүнчө дүрбөлөңгө түшүп калды киши. Аны Уркуя байкады. Мүмкүн болушунча чоочутпоого тырышып этияттык менен мамиле кылды.

– Жүгүңүз оор экен, жеткиришип берсем кантет? – деп көрдү.

– Жогуңуз. Оор эмес жүгүм. Өзүм элө көтерүп кетем. Убара болбоңуз.

– Сизден бир суроо суроого болобу?

– Эмне дедиңиз? Суроо дейсизби? Жо-жок, менден суроо сурал эмне. Мен бир байкушмун өз жанын араң баккан. Мен билбейм. Эчтеме. Эчтеме дей албайм. Мен думанамын. Мени кыйнабаңыз. Ўйдө катыным оору болгондуктан базарга келгем. Мени тим коюңузчу, – деп көлдорун жайкай берип сүйлөдү. Андан кийин дагы бир канча чегип суроого аракеттенгени текке кетти. Безилдеп тиги киши такыр жооп бербей койду, Уркуянын суроолоруна. Аргасы түгөнгөндө Уркуя жолго түштү. Чоң жолго чыкканда арка жагынан тапыраган аттын табышын угуп кылчайды эле, аттын биягына бир ооп, тиягына бир ооп өлөөрүн билбей сабап келаткан бирөөнү көрдү. Мастын балаасы тийбесин деген сезимде жолдон четтей берди. Чаап келаткан Козу экен. Ал жетип келип Уркуяны тааный койду да, аттын тизгинин жыя кетти.

– Айып этпениз, эже, азырак ичип койдум. Сиздин көзүңүзгө көрүнбөсөм болот эле, ушундай болуп калды. Мындан кийин мени мындей алда көрбәйсүз. – деди Козу катарлай бастырып, мастыгынан соолуга түшүп. Уркуядан бир жаштай кичүү болгонуна карабастан эже деп сүйлөдү. Башын көтөрө албай уялып калды. Анын мас болсо да минтип турган мамилеси Уркуяга жакты. Эси бар го деген ой көңүлүнө урунду. – Сиздин астыңызда жыгылыштуу болуп жүрөм, эже!

Бул сөзү Уркуяны жалт каратты. Эмнеге жыгылыштуу болуп жүргөнүн билүүгө кызыкты.

– Сиз мага эч күнөө кылганыңызды билбейм, – деп Уркуя чегип көрдү.

– Жок, сиз билесиз. Сиз билбесеңиз мен билем. Сизге окшогон эл кишиси андай майда-чуйдага көңүл бөлбөйт. Бизге окшогон кишилер андайды ойлобой койбойбуз, эже!

Козу сөздү майдалап сүйлөп отуруп акыры Уркуяны ушу кезге дейре кур дегенде бир жолу чакырып, жакшылап конок кылбаганына өкүнду. Ошону өзү чоң күнөө сезди. Анын айтымына караганда айлынан Уркуядай даңктуу киши чыккандыгына сыймыктанат экен. Кайда журбөсүн анын таламын талашып, кызыл чеке болгонго чейин барат экен. Жакында эле бир киши менен урушуп кала жаздалтыр.

– Бардык кишини коноктоп отурсаңыз кантип оокат кыласыз? Мага бир улак сойсоңуз, башкага бир улак сойсоңуз... Өзүңүзгө эмне калат, – деди Уркуя чынын айтып.

– Мaa малдын кереги жок. Мен сиздерге окшогон кишилерге берсем деген тилек менен мал күтөм. Менин зайыбым жакшы. Ал март. Соёлу десем жок дей элек. Бирөө үйгө келгенде жайыл дасторкон болуп жайнап кетет. Сиз аны тааныбайсыз, Уркуя эже, – деп Козу дагы жер карады.

– Неге тааныбайын, тааным. Құлайым жакшы келин. Өз боюна чак болуу керек. Андай зайыпты кадырлоо сиздин колунуздан келер дейм.

– Келет, эже! Мен аны алаканыма салып багам, эже! Ал алтындай зайып. Ал эмне десе, мен макул. Чачып салсын бир күндө дүнүйөмдү, ооз аччу мен эмес. – Қыштакка жакынdagанда Уркуяга Козу чындал жабышты. Аны үйүнө чакырды. Эшик-төрүн көрүп көтүүнү суранды. Уркуя зарыл жумушу бар экенин айтып болгон жок. Ал болбогон сайын тиги кыстап кирди. Антип айтты, минтип айтты, такыр көнбөгөндө: – Силер чоңсуңар. Бизге окшогондордун үйүнөн жийиркенесиңер. Силердин баар жериңер башка. Кээде биздейдикине кире кооп журсөңөр өзүнөргө пайда, эже! Билесиңер, биз кандай турат экенбиз. Жалаң эле шайы төшөктүүлөрдүн үйүнө кирип журсөңөр, бардыгы ошондой жашайт экен деп биздей жармачтарды унутуп каласыңар.



Кыштакка киргенден аздан соң Уркуя төмөнкү көчөгө салып жөнөмөк болду эле, Козу тизгинден алды. Ўйунө отурбаса да башпагып эле чыгышын өтүнүп кыстай берди. Канчалық суранган менен Уркуя болбоду. Кулактын баласын ээрчип барыш кандай болот деген ой көңүлүнө урунду.

– Да бир күнү баармын. Капа болбоңуз, Козу! Ушинтип чакырып турганыңдын өзү эле мен барып конок болгонго тете. Кошуңуз. Күлайымга салам айтып коёрсуз. Анын көңүлүн калтырбаңыз. Ал жакшы келин.

Уркуя бурулуштан көрүнбөй калгыча Козу ордунан жылбай турду. Ал көрүнбөй калганда атын моюнга камчы менен бир салып жолго түштү. «К-кош, кана, сүйлөчү, Козу! Ал эмне деди? Сен эмне дедин? – деп Козу өзү менен өзү сүйлөшө кетти. – Болжолу жаман өндөнгөн жок. Ал мени жакшы көрүп кетти. Андай катындарды ошентип алдаш керек. Козу акең оцой бекен. Келбесин билет да чакырган менен үйүмө. Чындал келем десе эмне кылат элем ыя? Андабы? Бир амалын табат болчумун. Жаша, Козу!»

Уркуя үйүнө баратып дагы базарды эстеди. Баягы чачтуу думана көзүнөн кетпей койду. «Кайдан көрдүм ушундай кишини? Ушул думана беле, же башка беле? Бир жерден көргөнүм анык. Эшмат неге тиги чачтуу думана менен айтышкан кишини четке чакырып чыгып сүйлөштү? Ага эмне берди? Балким акча берип жүрбөсүн? Неге берет акча? Тааныбаган кишиге акча бергендей анын акчасы батпай кетиптириби? Мындај думана жок эле деп Мамаша айтат. Ал бир жактан келген болуу керек. Чоочун киши үчүн Эшмат кам көрбөс. Жок, мага ошондой көрүндү жөн эле», – деп ойлоп келатып, алиги кишинин огород аралай качып баратканын эстеди. Дагы толгон суроолор аны талады, «ал киши коркуп калгандай түрү бар. Эшмат коркутуп койдубу?! Кызык, бир думана бир думана менен айтышса коркута бергидей ага эмне жок. Ушу думаналар жоголсо жакшы болор эле. Башта анча жок эле, ушу ачарчылык чыккандан бери жайнап кетти», – деди Уркуянын көңүлү. Аナン

думана да, Козу да эсинен чыгып, Айниса деген кызы эсине келди. Чачтарын сексендетип атасы Колдош менен кармашып, ойноп жаткансыды. «Мен сени жыгып алам. Мен күчтүүмүн, – деди Айниса мыйтайган колдору менен атасынын күчтүү колдорун алынын жетишинче кармай берип. – Мына, ушпинтип жыгып алам. Мен сенден күчтүүнү да жыгып алам. Эмне кыласың, и, эмне кыласың?» – дейт! Айниса атасы атайылап эле жыгылып бергенине ыразы болуп, жыгып алгандай кубанып. Колдош үңүлдөп ыйла-мыш этет. Ооруп калды деп чыканагын көргөзөт. Кызы ага ишенет. Мыйтайган кабагы буркөлө түшөт. Атасынын чыканагын сыйпалап көрөт. Акырын эңкейип татынакай эриндерин чормойтуп туруп өөп коёт. Бир жери ооруп ый-лап киргенде атасы «май-май» деп ошол ооруган жерин өөп койчу. Ал ошентип атасын туураганы. Атасы болсо кызынын ал мамилесине аябай ыразы болот. Ооруганы басылгандай болуп ордунаң тура келет. Кызын таптак көтөрүп алыш бийик-бийик ыргытат да тосуп алат. Антиши Айнисага жагат. Канчалык ыргытпасын дагы эле ошентишин тилей берет. Атасы чарчайт. Тердеп кетет. Маңдайынан чыбырчыктап чыгып жаткан терин көргөндө: «Сен тердейсиң, мен тердебейм. Мен күчтүүмүн», – дейт Айни-са. Анын таптаттуу тили атасынын көңүлүн күштар кылат. Кечке чейин жумуш кылыш чарчаганы бир мүнөттө жок болот. Аны бысылдатып сүйлөтүп, ошентип так көтөрө ыргытып алса болду. Дүйнөдөгү эң сонун ырахат ошо окшойт. Айниса бөтөнчө атасына жакын. Кээде талаага жумушка баратса кошо кетем деп ээрчиp алеңгирди салат. «Балекетици алайыным, – деди Уркуя кызын элестей берип, – курсагы ачып калган жок болду бекен? Эрте эле келейин деп отуруп кармалып калдым. Шайтандай болуп чачтуу думананын чыга калганын карасаң. Чачтуу думана... Бул соо киши эмес. Муну байкоо керек. Неге ийнинде куржуну жок? Думана деген куржун салып журчу эле го ийнине. Бул акча алат экен. А балким, Эшмат аны тааныган болуп жүрбөсүн? Думананыбы? Болбогон сөз».



Мындаи ойлор чаргытып отуруп Уркуя үйүнө кандай жеткенин сезбей калды. Кызы Айниса улам эшикке чыгып жолдон көз албай турган. Апасынын караанын көргөндө качырып сала берди.

– Апам келатат! Апам келатат!

Бала жуп жеткенде ат өзүнөн өзү токтоду. Мындан мурун дагы далай жолу ушинтип тосконго, ат аябай көнүп калган го.

– Неге мынча чуркадың, кызым? Жыгылып кетсөң эмне болосун, кызым?

– Жыгылбайм, апа! Сен келатканда чуркабаймбы, апа!

– Берчи колунду. Бутуңу аары кыл, ат басып албасын. Шашпа, кагылайын. И, бер эми колунду. Азаматсың. Чык эми. Ой, жыгылдың! И, отур эми тынч.

Уркуя кызын астына өңөрүп алып бүлкүлдөтө жоргосун салдырып үйүнө келди. Эшик астында бир киши турат. Анын чапаны жыртык. Белине курчанган жоолугу деле чапаны окшойт. Буту жылаң айлак. Бетин сансыз бырыш баскан. Башындагы жаңы топусу гана бүткүл боюндагы кийминен, көркүнөн бөтөнчө көзгө чалдыгат. Ал тургай жарапшай турат.

Уркуя бул кишини тааныбайт. Балким биринчи көрүп отурат. Бирок тиги киши Уркуяны тааныйт экен. Уркуя жакынdagанда эле ордунан козголду. Акырын туруп жолдон чыга берди. Арыраак барып терекке сүйөнүп тура калды да, боорун куушура берип таазим кылды. Уркуя түз эле ал кишиге барып колун сунду. Колун албай тиги киши калтырап, жерге жата калды. Уркуя аттан ыргып түшүп, тиги кишини көтөрүп тургузду.

– Бул эмне кылганыңыз, жарыктык? Манаптар эмес-пиз да биз. Тике карап айта бериңиз айтчу сезүңүздү, – деди тиги кишиге Уркуя катарлаша тура калып. Айниса эмне болуп жатканына түшүнө албай көзүн чүрүштүрдү.

– Келди деп айыптаба, кызым! Мен бай эмесмин. Ишенбе мен жөнүндө айткан сөзгө. Кулакка тартсаң өзүң тарт. Бирөөгө сала сал кылба. Мына карачы! Ушундай

дагы бай болобу? Этимдеги кашкайган бүтүндөй байдын камчысынын тагы. Мен кайдан манап болом. Бир уюм, уч коюм бар болгону. Кааласаңар баарын алгыла. Эшматка мен эч качан жок деп айткан эмесмин. Иште десең иштейин дегем. Кир десең калкосуңа кирип көйөн деп ачык сүйлөгөм. – Карыя чапанын чечип жиберип жонундагы камчыдан калган тактарды көргөздү. Каршытерши түшкөн тактар көзгө абдан суук көрүндү. – Мында жалаң байдын, манаптын эмес, басмачынын камчы тагы да бар. Карапчы мынаабу чокуну. Бул эмне? Бай ушундай болобу экен? Манап ушундай болобу экен?

Карыянын сөзүнө Уркуя жакшы түшүнө алган жок.

– Кирицизчи үйгө, карыя. Көчөдө турбай, мындай короодо сүйлөшөлүчү, – деди Уркуя кызын ат үстүнөн түшүрүп ала берип. – Ойно, кызым. Атаң келаткан жокпу, карачы. Мен бу киши менен сүйлөшөйүн, жарайбы?

– Жарайт. Мен атамды карайм. Атам келер убак болуп калды. Бат эле келем деген. Апа! Мен кеттим!

– Бара гой, жыпар кызым. Жылдызым, бара гой. Алыс кетпе жарайбы?

– Алыс кетпейм апа, жарайт.

Айниса чачын сексендете чуркап тышка чыкты.

Боз жоргонун жүгөнүн, чылбырын жакшылап жаагына түрүп туруп айдал жиберди. Жорго шалактай жорголоп сарайга кетти. Анын артынан азга карап турду Уркуя. Жаңылбай түз баратканын көрүп, анан тиги карыяга көңүл бөлдү.

– Сизди бирөө ыза кылган белем, карыя? Айтыңызычы, эмне болду? Кулакка тартам дедиби сизди?

– Уюң бар дейт. Уй кызымдыкы, айланайын. Эки коюм бары чын. Мыйзам ушундай дейт. Бардыгы тегиз болот дейт. Сенде бар, менде жок болсо, сатсиализм болбойт деп чакчаңдайт. Сеники, меники жок болот дейт. Ыя кагылайын, биздин жаныбыздагылардын малы деле турат го. Аны эмне кулак болосуң дебейт?

– Ким айтты ошондой сөзду сизге?

– Ким эле алиги? Чоң болуп жүрөт го. Эшмат жиберди дейт. Эшматын кечээ издең жүрүп араң тапсам, колум тийбейт деп кетип калды. Сурасаң кагылайын мен туурулдуу, манап эмесмин. Манапта батырак болгонум чын. Эртең эле кызым уюн алыш кетет. Эмнеге мен каттуу тапшырма алгандаймын? Ушуну айтайын деп келдим. Жүрсөң көрсөң кандай турганымды. Бир коюнду берсең кутуласың дейт, кантин берем тамырын тартып турган эки коюмду. Балдарым кантет тишинин кириң соруп турушкан? Өлтүрсөң өзүң өлтүр, кызым, сени күйүмдүү дешчү эле, ошондуктан келдим. Бирдеме десен де, дебесен арга канча, кетем да. Туулган жердин топурагы алтын деп гана жүрөм, болбосо...

– Кайда кетесиз, карыя? Кетем деген эмнеси?

– Кетпегенде эмне кылам? Камалыш айдоодо өлгүчө бир жакка барып жан бакпаймбы.

– Ким айдайт? Ким камайт сизди?

– Кулацца тартса камаганы ошо да.

– Киши күчүнөн пайдаландыңыз беле?

– Менби? Мамырайымдын батырагы болуп он бир жыл жүрдүм. Чааракер болуп беш жыл жүрдүм. Жер көңтөрүшүндө жер албадымбы. Өрүктөрүңү кыйып салгансың дейби. Калкозго кирбей койдуң дейби. Бизде калкозчулар гана жаңы өкүмөттүн кишиси, калгандардын баарын айдайбыз дейби. Калкозчулар турган жерде калкоздо жоктор турбасын дейби. Өрүктүү кыйганым караңгычылык, кызым! Кыйбайт элем. Акдамбылда деген киши келип калды ошонун астында. Кошунанын үйүнө барып ошонун сөзүн уктуум. Катын-баладан, мал-мүлкүү дейре ортоқтошот деген болчу. Ишенбей коёюнбу какылдап айтып турса. Катынымды бир ай жашырып жүрдүм ор казып, ушу эле катынымды. Кудайдан жашырбаган сырды сенден жашыrbай калайын. Анан, көрсө, калп тура. Айтчы, кызым, бир коюму берсем кутуламбы деги?

– Эмнеден, карыя? Сизди бирөө жөн эле коркуткан окшойт. Бирдеменизди алдан жаткан го, опузалап.

- Алса деле жанымды аман койсо болду эле.
- Бая сиз кетем дедициз. Кайда кетмексиз?
- Өз жерине бата албасаң кетесиң да баш оогон жакка.
- Сиздей кетем дегендер дагы барбы, карыя?
- Бар. Кетишти. Бүгүн кетип жатканы да бар. Мына биздин төмөн жагыбыздагы кошуну азыр көчүп жатат. Катуу тапшырма салабыз деген экен. Ишке чыкпай коюптур, ошого катуу тапшырма салган экен, кетем деп кетип баратат.
- Ким ал? Кайсы жерде?
- Алиги көрүстөндүн астындағы там. Боз там бар го, эшигинин астында чоң туп тал турбайбы.
- Ким айтса дагы калп бул сөз. Айтыңызычи, ким таратып журөт мындай сөздү?
- Аны айткан болобу, кызым! Сакалдуу башым менен бирөөнүн сөзүн бирөөнө кантип ташыйм, кызым! Кеткендер кетип жатат.

Уркуя шашып калды. Тезирек жетип билгиси келди. Карыяны эптеп жолго салды. Эчтемеден коркпондүз. Бирдеме болсо мaa келициз деп кан какшап айтып калды. Колхозго өткүсү келсе эшик ачык экенин да айтты. Ошондун жөө басып отуруп баягы кетип жатат деген уйгө келди. Ырас эле бир эшек арабага эмеректерин текчейтип салып алыш Сарда деген кембагал жолго чыгып калыптыр. Уркуяны көргөндө анын өнү түктөйө түшуп, карамаксанга салды да, эшекти башка-көзгө чапкылап тезирек айдады. Ага болбой Уркуя азырак аялдашын суранды. Тиги жооп бербей алга умтулду.

- Азга сабыр этицизчи. Кайда жөнөп баратасыз?
- Туугандарым чакырыптыр, кетип жатам.
- Жок, сизди тууганыңыз чакырган жок. Сиз качып баратасыз. Кулактын үгүтүнө алданып качканыңыз кандаидай? Сизди эч ким кулак кылбайт. Эч кандаидай катуу тапшырма берилбейт сизге. Сиз батырак элеңиз да.

Уркуя туура айтып жатабы, же сынап жатабы дегендей тиги киши азга байкады. Анан чындыкты Уркуянын көзүнөн көргөндө:



– Өзүң деле билесиң, Уркуя, мен качан кулак болор жөнүм бар эле. Мына бардык болгон эмерегим. Ушунумду ыраа көрүшпөсө... деп ыйлап жиберди.

– Кетпеңиз. Сизге өч ким тие албайт. Сизди мен жакшы билем го. Жүрүнүз. Кайда кетмек элеңиз, туулуп ескөн ата конуштан.

– Жанагы эле жүрөктү түшүргөнүнөн улам... Элдин баары качып кетип жатканынан улам... Өркөнүң өссүн, Уркуя! Ким эле туулган жеринен кеткенди кааласын, – деп бечара кайта үйүнө келди. Андай тетири үгүттү ким таратканын такыр айтпай койду. Айтпаган менен Эшматтан чыкканы байкалып калды. Баарыдан да «Ақдамбылда» деген сөз көңүлүн ургулады. Ал Уркуяга таанышат. Аны кыз кезинде Бешбурдан көргөн. А-а баса, эми таппадыбы. Баягы базарда аса-муса алыш думана болуп жүргөн так ошо Ақдамбылда эмеспи. Аны чынында дагы Эшмат таанууга мүмкүн. Ал тиги айтыша калганга бекеринен сүйлөшкөн эмес турат. Ага акча берип, оозун жапкан болуу керек. Айтпа, кокус бирөөгө оозуцан чыгарсаң өлөсүң дегендир балким. «Таптым. Так ушундай болуу керек. Эмне кылсам? Кимге барып айтсам? Колдош келди бекен үйгө? Асты менен ага кеңешейин. Эмне дээр экен угайын. Же Камбарнисага барсамбы? Коё турчу, ал эмне демек эле. Гайвалы кайда болду экен? Атаңдын көрү, Хашиф бар эмеспи. Ошондон акыл чыгат. Ал буердегилерге калыс, өч кимине тартпайт. Анын үстүнө биздин үйдө жатат эмеспи. Ал бизге бир туугандай болуп калбадыбы. Ырас, ошентиш керек», – деп Уркуя катуулай басып үйүнө келди. Үйдө Колдош да, Хашиф да бар экен. Колдош карбаластап самоорго чай коюп жүрүптүр. Хашиф болсо счётун жанына коюп алыш бирдемелердин эсеп-кыйсабын чыгарып отурат.

Уркуя келгенде экөө төң жандана түштү. Үйдөн әшикке атып чыгып Айниса:

– Апам келди! Апам келди! Ата, апам келди! – деп бакырып барып апасын кучектады.

– Жұдөп атасыңарбы мен жок? – деп Уркуя үнүн шаңқ эттириди қызынын чокусунан жыттай берип. – Курсагың токпу, қызым? Бери мындей карабы. Эмне бу, бетиңдин баары, көң го? Кайдан көң болгонсун, жан қызым? Ушундай да болот бекен? Жакшы қыз дагы ушинтип кирдейт бекен? Карабы мобу кебетеңди? Жұру, жууп бербесем көргөндөр Уркуянын қызы жаман экен дебейби. Жұуп аласың әэ, татынакай болуп?

– Жұуп алам, татынакай болуп. Мен жууп алам, әэ апа?

– Ооба, жууп аласың, отуң күйбөй жатабы, Колдош?

– Күйөт. Күйгүзөм азыр. Күйбөгөн оюна койбойт әмесминби. Азыр чай кайнайт. Хашиф! Тетиги чамындыларды бери таштачы, үкөм!

– Ха-зыр!

Хашиф деген татар жигит ордунаң пробкадай атыла туруп чамындыға кетти. Чачылып жаткан чамындыларды жыйнай салып, Колдошко алыш келди. Таштап жиберип Колдошту күлүндөй тиктеди. Анын сапсары чачы, көпкөк көзу, өрдөк мурду өзүнчө сулуу көрүндү. Узун бою самоордун ичин карай ийилип, бир бөтөнчө болду. Ошол тапта эстей койду көрүнөт:

– Айниса! А, Айниса. Мен саа сүрөт апкелгем. Ме гой, – деди. Айниса алуудан тартынып апасын карады. Апасы ала бер дегендей баш ийкеп койду. Сүрөттө бир элик эки чаарчығын әмизип, эки карагайдын ортосунда турат. Бечара эликтин көздөрү жайнап сулуу.

Сүрөт Айнисага жагып калды. Аны қылдаттык менен карап чыкты. Эликтин делдейген кулактарын сөөмөйү менен сая берип:

– Бул әмне, Хашиф аке? – деп сурады.

– Элик. Билесиңби элик әмне экенин?

– Билем. Тоодо жүрөт әэ? Мергенчилер атып алат әэ?

Ушуну атса, өлүп калса жаман әэ?

Айниса кичинекей кабагын чытып, элиkti аяды.

– Бул аттырбай качып кетет. Карабы, буттары узун экен. Тигине, жашынып алышкан тура, әч ким көрбөсүн деп. Мерген тетиги тоонун башынан кетип калат.



Хашифтин жообу кызга жакты. Элиktи мерген ата албай тургандыгына сүйүндү. Мурдагыдан кызыгып, кубанып карады. Анын капкара көзу ушунчалык ирмелбей, тим эле катып калгандай өндөндү. Чачтарын майдалап бир далайга өруп, учтарына ак жип учуктап салган экен. Төрт беш өрүмү саамайында, калгандары желкесинде жатты. Өрүмдөн калган сабдалы эң эле майда, эң эле назик болуп маңдайына жазыла серпилип, жел тийген сайын диркирэй калып турду. Эриндерин чормойтуп элик менен шыбырашып жаткансыды. Кээде кичинекей сөөмөйү өзүнөн өзү кыймылдан сүрөттүн каалаган жерин сайып калат. Чыдагандан көйнөгү бар экен, анын кайырма жакасынын бир жагы ичине кирип, бир жагы тик турат. Эскирип калган кара баркыт кемсели тизесинен саал төмөнүрөк түшүп, көйнөгүнүн этеги андан эки эличе чыгып калган. Мындай жакшы байкал караган кишиге өзү көрүп жаткан эликтин баласынын көзүнө Айнисанын көзу гана түгүл, өзү да окшошуп кетет. Ошондуктан сүрөттөн ал өзүн көргөндөй кызыгып тиктеп жаткансыйт. Ушунчалык кызыгып карап калышы Уркуяны да кызыктырат. Атайы басып кызынын жанына барат да, сүрөттү тиктейт. Сүрөт жоголуп кетип, бат эле көзүнө чачтуу думана көрүнөт. «Баягы бир кезде Ажы дегендикинен көргөн Акдамбылда дегендин анык өзү. Эми чындал көзүм жетти. Эмне учун минтип кубулуп жүрөт бул? Колдошко айтсамбы, жокпу? Хашифке айтуунун кажети барбы, жокпу? Мындай нерсени көп киши билбеген дурус го. Баарын коюп Мадымар уулу Тешебайга айтканың дурустур. Бул да өзүнчө акыл. Ал киши бат ойлоп чечүүгө жарачу эле», – деди Уркуянын ою.

– Мен азыр келем, – деп коюп үйдөн чыгып кетти, Бир сыр бар экенин байкал, Колдош сурабады. Эркине койгонду, өзү айтпаса анын ишине кийлигишпөөнү, ар кайсынын башын чалып терип-тепчиp сурай берүүнү жактырчу әмес. Сураган менен да кокус айтпай койсонышып каламбы дечү.

– А-а, Хашиф үкөм! Баш да калды, төш да калды. Уркуя келгиче бардык иш бизге жүктөлдү. Палоо жасап жиберели. Келгиче даярдан салалы. Колдон келген ишти жасабасак, келбegen ишти кантип жасайбыз, досум! Чеки эмеспи сөзүм? – деп сурады. Хашиф да турмушка жакын жигит болчу. Чотту отурган жерине калтырды да, түз эле огороддогу пиязга кетти. Аз эле убак өткөндө пияз, сабиз көтерүп кайра тартты.

– Жүүй келдим, Колдош аке! Туурай берейинби?

– Туурай бер. Құрұч менен эттин милдети менде. Басканын өзүм басам. Ушинтип ичим сыйздалп калды дечи, Хашиф! Кантебиз сыйздаган менен. Мыйзам деген мыйзам. Эки уй тургай, бир уй болсо да этке өкүмет төк деп жатса төкпөй көй албайсың. Уй болгон менен жарытар эмес эле. Билем го аны, сыңар әмчек болчу. Андан көрөкчө ошо эт болуп кетсин. Тоюп алсын семиз экен деп буюргандар. Берки уй жакшы. Сүту булактап чыгат. – Колдош тактайга эт туурап жатып бүгүн этке төгүлгөн көк уй туурасында сүйлөдү. Колхоздо болгон эки уйдун бири этке төгүлгөн болчу. Ал уй дагы кулактан калган. Эки уюбуз бар деп колхозчулар ары-бери өткөндө карап кояшта турган эле, эми бирөө аңгырап уйканада мөөрөп калды. Хашиф бухгалтер эмеспи, ошого ичи конулдан жаткан болту керек. Баятадан бери Колдошко уйду төктүрдүк», – деген сөздү эки-үч кайта кайталап жиберген.

– Буудайлар кандай, Колдош аке?

– Буудайларбы? Куда кааласа дурус. Қөптөн бери мындей чыга элек болчу дешет карыялар. Өзгөчө мобу Жабылдынын асты жагындағынын көрүнүшү жакшы. Тамеки да дурус. Аз калды өлбөгөн жанга. Бышыкчылыкка жетип, орок тартууга кирип кетсек, андан кийин көрөрмүн, калкоздон качканды. Бир жаман жери он бир кожолук качып кетиптири. Өзбекстанга кетиптири дешет. Экөөнө жолдон жолуктум. Койгула десем, кулактарынын сыртынан кетти. – Колдош бул сөздү канырыгы тутөп туруп айтты. Качып кеткендердин ичинен бир канча кожолук колхозчу

болчу. Айыл ичине дурбөлөң тарап, калгандардын бир катары да ордунан копшолуп турганын уккан. Баягы отузунчы жылдагыдай болуп дагы колхоз тарап кетпесе э肯 деп коркот. О, анда жаман болгон. Бир канча киши менен сүйлөшүлүп, ал тургай арыздарын жаздырып, сүйлөөгө даярдап койгондо, эми бардык чогулушка келгендер дуу өтүшөт деген ойдо сүйүнүп турганда иш айрандай төгүлгөн. Матырайым деген байдын короосуна эл андан-мындан чогулуп, кээси атайы эле колхозго өтүүгө шашса, кээси кызыгып, жыйналышты көрүүгө, эмне сөз болорун угууга келишкен. Эл чогулуп бутту дегенде райондон келген Ыман уулу дей турган эрди калбыйган кара жигит жүлжүгүй көзүн сүзүп коюп көпкө сүйлөгөн. Сөзду жаңы өкмөттөн баштап, жаңы саясатты аябай эзип айтып, анын арасында тап күрөшүнүн маанисин да көз кычыгында калтыrbай, анан колхоздун маанисине өткөн. Колхозсуз келечек жок экенин кескин эскерткен. Башка жактардагы бир канча колхоздордун уюшулгандан бери канчалык жетишкендиги жөнүндө далилдер менен көрсөтө айткан. Уккандардын баары ыраазы болуп, колхоз жакшы экенине машырланышкан. Ким өтөт колхозго дегенде араң турган үч-төртөө түз эле кол көтөрүп тизмеге жазылышкан. Аны көрүп калгандары дагы ыкшала баштаган. Ошол кезде дарбазанын астына бир ат жетелеген зайып келип токтогон. Атка бирдеме тенден артып алган эле. Дарбазанын босогосuna жөлөнө отурган кара кемпир келген зайыпты көргөндө ордунан козголуп, сүйлөөгө кол көтөргөн. Те арт жакта чогуу отурушкан төрт киши бир үндөн чуркурап:

– Ошо Жамбыга бергиле сөздү. Ошо сүйлөсүн. Бул айылда баарыбыздан томаяк ошо. Ошол эмне десе биз макулбуз, – деп чуркурашкан.

Кемпир ордунан туруп, алды менен өзүнүн алын айткан. Айтуусуна караганда өмүр бою жакшылык көрбөптүр. Эми чалы өлүп, чөбүрөгөн алты жетимди кайтарып отуруп калыптыр. Бүгүн жыйналыш болгону жатат дегенде келген э肯.

— Ме, эми калган-каткан аркайган сөөгүмө кызыгып калсаң! Жетишет ушунча эзилгеним! Карыганда ортот катын боло албайм? Өлтүрсөңөр кордобой өлтүргүле! Ме! Тытып жегиле! Көп көргөнүңөр ушу болсо дал астындарда тытып берейин, — деп алкынып, жулкунуп көйнөк, ыштанын тыткан. — Жүзү курусун калкозуңардын. Жаман болсо да өз көнгөн үйүмө жатам. Үйүмө тутун чыгаргыг келет, суу ичсем да, уу ичсем да!

— Калп! Бул кулактын сөзү! — дейт Уркуя.

Кемпир ордунаң туруп басып кеткен. Баягы аны колдогондор мурдагыдан бетер чурулдашып, кемпир менен кошо басышкан. Ат жетелеп келген зайдип ошо кемпирдикине барган.

Ыман уулу менен Уркуя бир нерсенин четин сезишип, ишти так ошол кемпирден баштамакчы болушкан. Күүгүмдө анын үйүнө барышса баягы ат жетелеген зайдип атына минип кемпирдикинен чыгып бараткан экен. Акырын учурашып үйүнө кирип, жайлых менен сөз баштап, ал жайын сураштырса чын эле анык эзилгендин бири. Жер-суу көңтөрүшүндө жер, бир эчки тийиптир. Ошондун кийин гана адам-катарына кошулган экен. Мунун баарын билип алышкан соң сүйлөшүүгө женил болот:

— Башта жарыбаган экенсиз, ыраспы апа? — дейт Уркуя, аянычтуу карап.

— Ырас айланайын, жарыбаганым чын. Ушу жаңы өкүмөт чыкканы гана жаман да болсо үйгө жетип минтип баш калкалап отурабыз. Куру эле жок сөздү айтуунун кереги жок, — деп кемпир чындыкты мойнуна алат.

— Андай болсо, ошо сизге аянбай жакшылык кылып жаткан өкүмөткө каршы чыгасызы? Өкүмөттү колдосон-нуз боло жарыктык, — дейт Уркуя тигини сөздөн кармап.

— Ыя кызым, мен өкүмөткө качан каршы чыктым? Өкүмөт алдында түк ичимдин аласы жок, — дейт байбиче.

— Калкоз өкүмөттүн жургүзүп жаткан иши. Калкозго каршы чыкканыңыз өкүмөткө каршы чыкканыңыз эмеспи.

— Кой кызым, антип алдаба мени. Калкоз — калхоз,

өкүмөт – өкүмөт. Мен өкүмөткө каршы әмесмин. Жинди болупмунбу маа жакшылық кылып жаткан өкүмөткө каршы чыгып. Мени койгула. Башкалар кирсинг. Балдарым жаш. Өзүм жесирмин, – деп саал мурдагыдан жеңилгенин белгилеп кайпактай баштады. Сөздүн калл, чынын байкагандай ойлоно түштү.

– Ошо жаш аялмет болгонунуз үчүн калкозго өтушүнүз керек. Сары ооз балапандай болгон алты бирдей баланы кантип бағасыз жалгыз. Эң әле чоңу он тогузда әкен. Калкоз анык сизге окшогонго керек. Қулактар жулуунуп турат, өткөрүп кой деп жалдырап. Жалынган менен аларды албайбыз. Биз андайлардын алдаганына көнбөйбүз. Алар кан соргучтар. Алар тап душмандар. Аларды биз тап катары ақыры аягына чейин жоёбуз.

Уркуянын сөзүнүн ичинен байбиченин бөтөнчө көңүлүн уютканы «кулактарды жалынган менен албайбыз», – деген ою болду. «Буга албай да коёт әкен ээ? Бет келди кишинин баары кире бербейт тура. Балким ошондуктан менин киришимди каалашпай жаткан чыгар алиги мага ун беришкендөр?» – деген ой кемпирдин көөнүнө урунду. Анын көзүндөгү сөзүн билип, окуп койгонсуп, алиги райондон келген Ыман уулу деген калбык эрин жигит:

– Сизди ун менен алдашты байбиче. Бул ун го, жанагы зайып алыш келген? Канчага жетет мунунуз? Эртең әле кыйындық башка түшкөндө кайда баш калкалайсыз? Биз сизди сыйлагандыктан тизменин башына жазалы дегенбиз. Эми кирем десениз да албайбыз. Кируүгө табылат киши. Жүрүңүз, жолдош Салы келини. Бу байбиче менен эмдиги жылы сүйлөшөбүз. Жалдырап туар, араба-араба кылып әмгек алган колхозчуларды көргөндө. Алиги биринчи болуп жулунуп өтүшкөндөр, Мамат, Ка-сым, Тешегул, Марасул дегендердин очогуна көз артасыз. Ушул сөзүмдү унутпай эстеп калыңыз. Биз сизге ишенгендиктен биринчи сөз берсе, уялбай қулактардын сөзүн айтасыз. Сиз ошо қулактар менен бирге болунуз, – деди бетке айтып. Айтарын айтып салып кагынып-сил-

кинин ордунан турду. Ага удаалаш Уркуя туруп, тигинин сезүнө сөз кошту:

– Минтип жүрсөңүз көрүнгөндүн сатуусунда каласыз, жарыктык. Ун берген кишинин сезүн сүйлөп кетет турбайсызыбы. Калппы ушу? Тике карап туруп, ыйманыңызга камчы салбай айтыңызычи. Алдаган сизди. Азгырган сизди. Биз, байкүш зайдиттар, качан өз башыбыз менен ойлор экенбиз. Биз качан жетектелбей журөр экенбиз? Үнүн жоонураак чыгарып бирдеме деген эркектин айтканын кылабыз. Акыл ошполордон чыгат дейбиз. Биз акылсыздыктан эмес, ойлобондуктан, жөн эле ойлоодон калгандыктан ошентебиз. Колго тийген укукту алганга жарасак боло. Ыза болосуң ойлой берип. Аял башыбыз менен жакшы жүрүп келаткан ишти бүлүндүрүп отурсак, бир чака унга абийирибизди сатсак... Ошончолук эле өлүп бараткан болсонуз калкозго келициз. Үрөндөн арткан жүгөрү турат, салып беребиз, чечим чыгарып туруп. Бу киши туура айтты. Калыңыз. Кулактар менен шилекей алышкан дос болуңуз. Анан эсицизде болсун, кийин бизге таарынмайыңыз болбосун. Чачыңызды жулуп көксөгөн менен бизден ырайым болбайт.

Алар эшикке чыга берерде бир киши келди энтигип:

– Өтмөк болдум калкозго. Эки коюмдун бирөөн берем.

Катыным менен кеңештик, – деди үнүн чыйылдатып.

– Чын айтып турасызыбы? Эртең айныдым, демей жок-пу? Биз кыстабайбыз өтпөйм дегенди, – деди Ыман уулу, ичинен жым деп. Анын келип калышы сурап тапкыс болбодубу.

– Бу байбиченин ордuna алсак болот, – деп койду Уркуя тигини сынай сүйлөп. Баарыдан дагы байбичеге так ушу сөз катуу тийди.

– Кантип мен ага ордуму берем? Мен томаякмын. Ири алдында мени алууңар керек. Өкүмөткө барсам да өтөм!

Байбиче чындал эле бакылдай кетти. Берки экөө ан сайын кырына чыгып алышты:

– Сиз өкүмөттү жаман көрөсүз. Кулактарды жакшы көрөсүз. Кулактардын койнуна жылыныңыз. Биз алардын



бирин калтырбай жоёбуз. Тамырын кыркабыз. Алардын жүргөн жерин кетмендеп казып салабыз. Ошентебиз, сиз ошолорго баш калкаланыз. Албайбыз сизди калкозго. Сиздейди эл ишине кара санаган катарында четке кагабыз.

Уркуя кызара түштү. Силкинип эшикке чыкты. Анын келбеттүү мүчөсү тышка чыкканда сүйсала түштү. Төш сөөктөрүн жагжайтып турган баягы кишини жылмая каратай берип, көз жашы кылгырды. Анын кебетеси бир кездеги атасы Жүумабайды эсине салды. Ал бир жылы жумуш таппай айыл кыдырып каржайып, арыктап келгени эсинде.

– Бир коюмду алгыла. Катыным макул болуп жатат,
– деди алиги киши кылмыштуу эмече жер карап сүйлөп.
– Калкозсуз жашай алар эмесмин. Жер айдоого унаам жок болсо... түшүм жагым андай болсо...

– Түшүмдү бизге эч ким бербейт азырынча. Өзүбүз чогултушубуз керек. Эртең анан «менин түшүмүм жок, коюмду бербейм», – деп айтпаңыз.

Уркуя катуу сүйлөдү. Анын үнү сүрдүү чыкты. Тиги киши жалтайлап кетти.

– Албайм. Түшүм болсо... бөлүшөбүз го.
– Болуптур. Мобу байбиченин ордуна сизди жазып көйлу. Ошентициз, байбиче, сиз кулактар менен калыныз. Ун берип багат сизди. Биз бу киши болуп жүгөрү менен оокат кыла туралы.

– Райис! Уркуя кызым! – деди байбиче тигилерди бура бастырбай алдыларынан тороп. – Ал деп айтам унун. Азыр эле жеткирип берем өзүнө! Мени өкүмөткө каршы деп жазбаныз. каршы кайдан болоюн, так ушу өкүмөттөн жардам алып отурсам, атам бералбаган жардамды. А-ай катчы! Уркуя, аркы Қасиетти чакырып койчу! Келишет азыр. Ошолорду күбө кылгыла калп айтсам. Унун азыр эле берем. Алып кет дейм. Экинчи көзүмө көрүнбөгүлө дейм. Унуңар менен кошо жоголгула деп айтам жиним келсе, мен каардуу катынмын. Өкүмөткө каршы деп жазбасаң.

Ыман уулу менен Уркуя бирине-бири көз кысып ичинде иш оодолуп келатканына сүйүндү, сыртында калп эле сурданышып такыр болбошуудай, жишибечүдөй өндөнүштү. Үйдөн бир топ алыстагыча кемпир ээрчип барды. Анын ээрчигени жакшы болду. Айылдын ар жеринен кишилер чыгып эмнеге эле мынчалык жалынын, жалбарып ээрчип баратканын сурашты. Колхозго өтө албай жалынып жатканын уккан соң бир катары таңыркап карашты, бир катары эми түшүнгөн болуу керек дешти. Канткен менен анын азыркы көрүнүшү уккан, көргөндүн баарына күчтүү таасир калтырды. Аябай жалынтып туруп:

– Жарайт. Томаяктыгыңызды эскерип, сизди алалы. Аナン жанагинтип кулактарга сатылчу болбоңуз, – деди Уркуя чындалп эле кескин сүйлөп.

– Ун албай калайын алардан.

Байбиче абдан сүйүнүп үйгө кайтты. Ошондон эртеси күнү жыйналыш болуп, байбиче биринчи жазылды. Анын артынан кирбекенди көрэйүн...

Колдоштун көзүнө ушул учур элестеди. Андан кийин деле тарап кеткен. Ошондон бери ары тартышып, бери тартышып жүрүп эми так ушу отуз экинчи жылдын жазында Уркуя өзү уюштурган «Кызыл Аскер» колхозу минтип сөзгө алынып турган, кезинде эмне болот деген санаа чакты аны. Уркуя кантет бечара? Эли такыр тарап кетип калса эмне болот? Күн-түнү жаны тынбай чапкылап жүрүп кураган иши жокко чыгабы? Кимден тарап жатат мындай үгүттөр, зыяндуу?» – деди аялына боору ооруп улутуна берип. Анын колундагы чоң ак бычак эт кесип жатканы менен көзү Уркуяны көрүп турду. Ушул жылдын жаз айынын бир күнүн көрдү. Андан-мындан курап жыйиган эки өгүз, бир ат менен соко айдал жаткан карыя түштөн кийин карайлап, башы айланып жыгылып кетти. Ошол кезде Уркуя үрөн себишип келаткан болчу. Жыгылган кишини көрүп чуркап жетти. Соночку киши кырынан кулап калган экен. Акырын башын көтөрүп эмне болгонун сураса:



– Ачкамын. Эки күндөн бери. Үйүмдө ичерим жок, – деди тили күрмөөгө зорго келип.

– Чап атка минип! Апкел биздин үйдөгү болгон нан-дын баарысын! Ой бала! Жөнө бачым!

Уркуя мала тартып жүргөн баланы жөнөттү. Бала аз убак етпөй эле кайта келди.

– Нан жок экен.

– Нан жок бекен? Апкел атты. Жүрүнүз, карыя!

Ошо бойдон аны Уркуя үйүнө алыш баратат. Үйүндө нан жогун билген. Жөн эле тигинин көңүлүн көтөрмөккө, чыйралтмакка ошенткен. Дем бергиси, дүйнөдө нан бар экенин билгизгиси келген. Бул болсо ачарчылыктын кызып турган кези эле.

– Алыш барып тамак жасап ичките, – дейт Уркуя үйүндө болгон уч килоочо күрүчүнүн жарымын тигиге салыш берип. – Унтулат бул күндөр да. Токоч да көбөйт.

Ошону эстеп эми Кольдош өзүнөн өзү жылмайды. Зайыбынын акылына, элдик экенине ыраазы болду. «Өзүм ошенте алар белем? Жок. Антиш менин колумдан келбес эле. Мен эркек башым менен андай болууга көп бар. Ал эл учун туулган. Менин эркек атым эле болбосо», – деп барып оюн токтотту. Ушул күнгө дейре ал мынчалыгына чейин ойлой элек болчу. Канча кылган менен аялдын иши аял, эркектин иши эркек дечү. Өзүн Уркуядан бийигирек көрчү. Кай бир күндөрү корчондоп калмайы да бар эле. Анткен сайын Уркуя жаркылдап кабагына кир турбай, бийиктигин, кеңдигин, адамдыгын көрсөтчү. Анын андай мамилеси Кольдоштун оюн тазалап, жарык кылып жиберчү. Ыксыз иш кылганы учун өкүнчү. Мындан кийин такыр антпеске убада берип, өзүнө-өзү айткан кези көп болгон. Бирок бүгүнкүдөй кескин айткан, таамай ойлогон эмес эле.

Элеске алаксып отуруп Кольдош колун кесип алды.

– Ыя! Сизге эмне болду, Кольдош аке? Ушул кезге чейин этини туурап болбопсуз. Бо, колду кескеницизге жол болсун? – деди Хашиф татарча менен кыргызчаны ара-

лаштыра сүйлөп. – Ойлоп кеттициз го. Кайгырбаңыз. Бир уй этке кеткен менен калкоз жоголуп калбайт.

Колдош башка ой ойлоп жатканын тиги кайдан билсин.

5

Уркуя Мадымар уулу Тешебайга баратса, астынан Камбарниса деген тамеки боюнча бригадир жолукту. Кечке чейин уй бетин көрбөй талаада журсө, курсагы ачса, мындан бир көрүнүп, андан бир көрүнүп жумушка эл чакырса үнү да бүткөндүр, чачы үксөйүп кеткендир... «куу алган күштә эмне сый» дегендөй, андан эмне сын сурагандай?

– Табыла турганбы? – деди учурашууну унутуп коюп Камбарниса. – Уркуя бир ат жоголуп, ошону издешип чыкканын уккан болчу.

– Түндөн туруп, барбаган жерим калбады. Дарек жок. Житирип кеткен көрүнөт, – деди Уркуя. – Бүгүн киши чыктыбы ишке, же?..

– Жарым-жартылайы чыкты. Тамекини сугарып буттүк. Жүгөрүгө салсын деген экенсиң сууну, ошого айдаттым, – деди Камбарниса деген келин сурмалуу көзүн кылгырта, ууртунан жылмая берип. – Анын кара тору өңү чарчаганына, чандаганына карабастан сулуу көрүндү. Уркуя аны баалай, сыйлай карады. Кечке дейре көрбөй сагынганын белгилеп кош колдоп кыса кучактады. Уркуядан төрт-беш жаш улуу, болгонуна карабастан Камбарниса андан тартынчы, сыйлачу, кадимкидей эле карат тутчу. Аны менен сүйлөшүп алганда өсө, жакшыра түшчү. Анын жаш болсо да толук ақылына, билгичтигىне суктанчы! Адамды иштете билиши, ар кимге өзүнчө сөз табышы кубандырчу.

– Эки жүктү бир көтердүң го. Кечке мен болбой калып... Биз эле мында экенбиз, Камбарниса. Акылдуу кишинин баарысы базарда журөт. Чачтуу думана деген эме чыгыптыр. Ошонун кулактын үгүтүн ырдаганын угуп



маашурлanylышат экен, – деп ичине канчалық катайын дегенин каталбай тышка чыгарды. Базардан көргөнүнүн барысын айтты. Бирок ал эмне деген думана экенин айтпады. Аны айтууну эрте деп ойлоду. Камбарниса деле аны кыстап сураган жок.

– Жүрү Уркуя, чай ичели. Ачка деле болдуңбу дейм.

Камбарниса жөн эле сыпайыгерчиликке айткан бул сөзү өтө жагымдуу, чын пейилден чыкты. Ошол кезде Камбарнисанын эри Жума деген киши төмөн жактан көрүндү. Ал милиционер болуп иштечү. Райондо туруучу Бүгүн дем алышка келаткан болуу керек.

– Мадымарупкө баратам. Тешебай акеге. Тиги кожоюнуң келатат, жөнө. Экөөңөр эки жактан келип сонун болду. Камбарниса! Келсөң анан, колуң тийсе, сүйлөшөлү. Элден качкандары бар экен. Бул жаман. өз бригадаңды байкай көр. Бышарына күтүп, чыгарарына күтпөгөн эмнеси? Эгин эми эле бышпайт беле. Ач тоюнат, арык семириет дейт. Камбар! Кишилиерици жакшы карма, – дей берип Уркуя андан бөлүндү.

Жолдо баратып Уркуя чарчаганын, ачка болгонун сезди. Башы айланып чайпала түшүп, токтоду. Кечке чейин наар таткан эмес эле. Ичи тызылдап өзөгү карапды. Ал ирмемге эле ошентти. Анан анын ачкалыгын ой басты. Ой менен тоюонду. Күрөш ою, келечек ою, максат ою аны тоюондурду. «Күмурсканын уюгуна окшойт айланам. Эшмат менен Шарип көздөрүн күлүндөтүп тиктешет. Сөздөрүндө, эч сыр билинбеген менен ичтерине кирип чыкпаган соң, ишене албайм. Менин райис болуп мында иштеп жүрүшүмдү кодулашат. Колунан келсе бир күн койгусу жок. Чарчап баратам. Бирине тартсаң бирине жетпейт, бирин бүтөсөң биринин бейрөгү чыгып калган болот. Колдошко убал болду. Ўйдө бала менен калып... Кызыма убал болду. Кәэде тамактан өксүйт. Балдар бакчасын уюштурсам кана? Эмне берем? Ага үй дагы жок. Беш жыл эле иштеп алсам, түптөнүп алсам кана. Көрүп турам колхоз эмне деген күч экенин», – түн

кирип, бирин-серин тамдар жамырайып калды. Те түштүктө Көүзан тоосу күндүзгүдөй шаңкайбай дүмпүйүп турду. Кыштактын түндүк жагын коргондой болуп кайтарып, ажыдаар мисал тосуп, бир карасаң эбегейсиз чон, узун крокодил окшогон Жабылды кыры каарып, жондонуп жатты. Ары жактан бери карай эчтеке өткөрбөчү кереметке окшоду. Чыгыш түндүктө баарыдан бийик болуп, тоолордон бөтөнчө бөлүнүп Улуу-Тоо турат. Мына-бу, түштүк батыштагы калдайган кадимки Кадамжай.

Батышта болсо Фергана өрөөнү.

Асман ачык. Жылдыздар бүгүн күндөгүдөн коюу. Меркет-Муркутун камыш түктуү бетине жылдыздар энкейип түшүп келчүдөй деле жапжакын көрүнөт. Камыштар күндөгүдөн чоюлуп, узарып кеткенсийт. Келде кылып өстүргөн дүпүйгөн талдар бир канча жерди кучактап ар кай жерде барбаят. Алардын караандары өзүнчө шаңдуу. Күндүз көрбөгөн, билбеген кишиге анын кандай дарак экенин азыр ажыраттуу мүмкүн эмес. Так ушу тынч түндү, так ушу келбетти аралап бараткан Уркуянын кулагына кай бир үйдөн үргөн иттин үнү, бакалардын чардаганы угулат.

Жакын жанындагы бир үйдөн кыз ыйлады. Так эле Айнисанын үнүнө окшоп кетти. Уркуянын жүрөгү зырп этип, үйү эсине түштү. Кызы чакырып ыйлап жаткансыды, Бирок Мадымар уулу менен кеңешшүү керек. «Балким, бардык балекетти баштап жаткан алиги чачтуу думанадыр. Күндүз думаначылык кылыш, түндөсү кайда жүргөнүн ким билсин. Ақдамбылда дедим, ал мындан башкача боло тургандай эле. Жок, андан бери көп жыл өттү, өзгөрбөйбү. Адамдын бетин өзгөртүш кыйынбы» – дейт Уркуя Меркет-Муркутту бөлүп аккан суудан аттай берип. Эгер ушул кара суу болбосо бул жерге суу кайдан келмек эле десен.

Козу ала-куү болуп келатканда Юсупалы уулу Токторбай деген чаар-бужур киши астынан чыкты. Ал каадасынча зыңкыйып, тигини таанып турсада таанымак-



сан, мындан мурун эки жолу көргөнүн да көрмөксөн болуп кыйгачтай тартты. Аттын үстүндө үзөнгүнү чирене тээп, тамекини буркурата берип:

– Чондор кайда экен, бала? – деди, сур көзүн ирмебей тике карап. Ал Райзодо иштегенин Козу жакшы билчү. Аны менен жолугууга ак эткенден так этип жүргөн. Мындей учурду кетирчү эмес. Чап эле салам айтып, сөзгө салды. Кеч кирип келатканыктан башы маң болуп, көчөдө калуу коркунучунда, Токторбай дүрбөлөндүү эле. Козунун жалпалактай баштаганынан жандана түштү да, ал тургай зыңкыыйгандан зыңкыыйп калды.

– Кечинде чондор үйүндө болот го. Саламатсызыбы, аксакал?

Көзү сопсоо болуп, аябай сылыктык менен учурашты. Анын күрсүйгөн денеси кичирип, узун бою басайып калды. Баягыдай чакчаңдаган мүнөзү жоголуп, сылык тартты. Токторбайдын кирпигинин ирмелиши менен кошо ирмелип тиги кандай сүйлөбөсүн, эмне дебесин жылмаю менен жооп берип турду. Каш карайып кетти. Сөзгө салып алаксытып отуруп үйүнүн жанына алып келди. Үйүнө ээрчитип келатканын Токторбай сезген. Ал учүн азыр кимдикине болсо да конуу керек эле. Тышында азоо аттай ыргыштап турган менен ичинде бул бала бура тартып журуп кетпесе экен дегендей ойдо болчу. Анткен жок. Так үйүнүн тушуна келгенде Козу мейманды үйгө кайрылып чай ичип кетишин суранды. Саал-паал кыйыктанып туруп Токторбай көнду. Козунун келинчеги Құлайым от жагып, казанга бирдеме кылып жаткан. Чоочун киши келгенин байқап жымырыла түштү. Бұлбұлдөгөн билик шам, ага кошумча болгон оттун жарығында келген кишинин зыңкыыйп, катып калгандай турушунан башка чаар өңү деле, сур көзү деле көрүнгөн жок. Бир тынымга конок да, Козу да ирегеге тура калышты. Құлайым эмне кылуу керек экенин түшүнүп, үй ичин шыбак шыптырысынын жытын буркурата, себилбекен жерди чаңдата шыптырып кирди. Бат эле шыптырып, төргө төшөк

жая салды да, өтүңүздөр, даяр болду орун дегендей изат кылып, от жакка чыга берди.

– Төргө өтүңүз мейман. Лампанын шишеси сынып калыштыр, билик шамга карайлап калдык. Ой, тапчы ошону, шишеси жок болсо да күйгүзүп кой. Мындан көре жарық күйбөйбү, – деп Козу зайыбына буюрду. Күлайымдын жапалдаш, арык, солкулдак мүчөсү бирде жүктүн бурчунан, бирде от жактан көрүнүп, бирде сандык ачып керектүүсүн издеп караңдап жатты. Ал кезде мейман жайылган төшөккө отуруп калган. Козу эшикте бирдеме кылыш жүрөт. Тарсылдатып отун жарып жаткансыйт. Бирөөнүн үйүнө барыш келгендей болду. Ал арада анчалык деле убак өткөн жок. Кандайдыр бир улак маарап басылды. Токторбай өз ичинен жым этип, бул үйдүн кожоюну чындап конок кылмак болду дегендей жайлана отурду. Күлайым болсо чыракты таап, күйгүзүп салды. Буркурап тутүн чыккан менен билик шамга караганда ырас эле үй ичи жарык боло түштү. Ары-бери кыя баскан болуп Күлайым меймандын түрүн байкады. Оттурушу салабаттуу. Кийген кийими жакшы. Баш келбей турган мейман экенин болжоп, мурдагыдан бетер ийилип кызмат кыла кетти. Атайылап оюп жүк учун жасаган дувалдын боорунда жыйылып турган жууркандардын үстүндөгү уч жаздыктын үчөөнү бирдей көтөрүп келип меймандын жанына тура калды. Мейман өөдө болду эле, келин деле эптүү эпилдеп-жапылдап баш жагына жаздап коюп, отко карай басты. Келиндин кара тору өңү мейманга даана көрүнду. Анчалык сулуу деле әмес. Сулуу болбогон менен бир караганга кандайдыр бир өзүнө тартып алчу мээрим, жылуулук сезилет. Токторбай аны атайылап сынап отурду, Бир дагы сөз чыгарбай, жалаң кыймыл аркылуу кылган мамилесинен улам кантип кадырлап жатышы белгилүү болчу. Эптеп бир үнүн угууга кызыгып Токторбай жаны чыгып турду. Антиштин ыгы келген жок.

– А-ай, Күлайым? Чыга калчы мындай!

Конокко артын салбай, саал тууралана басып үйдөн чыккан келиндин буралган жаш мүчөсү ушу жолу бөтөнчө

сулуу көрүнду. Токторбайга жага түштү. Моюнун созуп артынан ээрчий карады эле, Күлайым көрүнгөн жок. Аңгыча Козу бир кара улак жетелеп кирди. Ўйгө киргенде улак оттон чоочуп жалт карап алды да, акырын гана мекиренип койду.

—О-о-мийин!

Эчтеме дебей туруп Козунун бата кылышы Токторбайды эриксизден ээрчитти. Козуга кошулуп кол жайды да, аздан соң Токторбай тарс жыгылып, отко жакын жерде мууздалып қыркырап-шыркырап жаткан кара улакты көрдү. Килейген Козу заматта улакты күпөн-санпан кылыш союп жиберди. Санын сан, колун кол кылыш бузуп коюп, казанды онурая карады.

— Эмне салып койгон чунак катын?

— Бекер эле сойдуң бала. Мен жей турган бир кабырга учүн бир улакты өлтүрүштүн кереги жок эле. Чоңойгондо сойсоң эти да көп болбайт беле, — деп Токторбай калп эле айтты.

— Бала өлбөс болуптурбу. Ажал жетсе ал тургай мен да өлөм. Сизден аяган улак кимге калканчы болор дейсиз. Өрүктөй жакшы бышыптыр, жеп коёлу.

Козу казандагыны табакка куюп, казанды чайкан жиберди. Өзү көлтөйүп турган менен ашкана жакка эптуү экен, суу куюп, эт салды. Бардыгы жайында болуп, ал тургай казандагы суунун жээги чымырап калганда Күлайым келди. Кайдан тапканын ким билсин, ал эки бөтөлкө арак көтөрүп алыштыр. Токторбайдын оозуна шилекей келип, кубана түштү. Артынан кубалабаган менен, ичкенди жаман көрчү эмес.

Казанда эт кайнап, от алоолоп күйүп, дасторкондо закускалар жатты. Бир эки жолу ичип алганга ичтеги сырлар тышка тебилип чыкты. Козу болгон арманын төгүп, айла болсо жардам кылышын сурап, тиги меймандан ётунүүгө батынды. Ала-сала анын айтканын укпай, укса да укмаксан болуп зыңкыйган Токторбайдын жоругу ызлаган Козу ары жагынан бир чыкса, бери жагынан бир

чыгып, атайлап эле сөзгө алуу иретинде болду. Ал сөздү агасы Молдогазыдан баштаган. Аны тап душмандары өлтүрүп кеткенин кектеп, каардуу каргыштар чыгарган. Мадалыга окшогон киши өлтүргүчтөр килендеп көчөдө жүргөнүн айыптаган. Аларды жоготууну талап кылган. Аларды жоготуу, жоготпоо Токторбайдын иши эмесин, тергөө органдары андай иш менен кийлигишерин укканда экинчи ирет ал тууралу сөз козгогон эмес. Бардык көңүлдү өзүнө бурган.

— Калкоздон чыгарды дедицизби? Неге?

Бая биринчи бакал көтөргөндө эле айткан сөзүн Токторбай унутуп калгансып отурду эле, көрсө унутпаптыр, эми эскерип, жаңырта сурады. — Бир себеп болбосо кантип чыгарат колхоздон. Кеп өзүңүздө болуу керек.

— Чыгарып салышты калкоздон. Атымды бергем ортого. Эки чөлөк буудайым кетти. Калкоздон чыгарып салышып, атымды, буудайымды беришпейт. Ошол атымды кайтарып берициз аксакал. Сиздин сөзүңүздү эки кылбайт. Сиз чоң жерде иштейсиз. Өзүм кедеймин. Мен кандайча калкоздон чыга турган жөнүм бар?

Козунун сөзүн угуп, мелтирип көпкө отурган соң Токторбай үн чыгарды:

— Арыз бер. Пленумга койдурайын.

— Пленум дебей эле бутүрүп койсоңуз. Сиздин колунузда да. Айтып койсоңуз, алтын шилекейиңизди чачыратып, мен үчүн бир-эки сөз. Калхоздон чыга турган акым жок менин. Кур дегенде малымды кайтарып беришсин. Салы келини сөзүңүздү эки кылбайт. Ошентесизби? Ошентем десенсиз.

Токторбай мурдагыдан бетер катып калды. Моюну керкейип, ширенкенин бир талын тишинин арасына сайган бойдон мелтиреди. Козу аны козгоодон даабады. «Бир убакта деги козголор, бирдеме дәэр, кантип эле ушунчалык конок кылып жатканымды сезбесин», — деп ойлоду. Токторбайдын ою башкада. «Бул жигит мени акырын-дап колго түшүргөнү жатат. Кырың эткен менден сөз

чыкса, пайдаланууга мүмкүн. Мага да жан керек. Бир жолу жеген тамак үчүн алданسام кандай болот? Эмне десем? Чынын айтуудан артык сөз жок го. Каны кызуу жаш бала, үйүнөн кууп чыкпасын, таарынып. Караптүндө кайда барам антчу болсо? Андан көрөкчө алдап-соолап бирдеме десембى?» – деген сыйяктуу ойго келди да, ары-бери толгонуп турду. Бир маалда:

– Ортого берилген мал кайта кайтарылбайт. Уставда ошондой жазылган. Уставды бузуу кыйын. Кеп сизди кайта калхозго алуу туурасында болсо, ал башка сөз. Арыз берициз. Сүйлөшүп көрөйүн. Пленумга салдырууга тырышайын. Пленумсуз баары бир чечилбейт, – деген сөз оозунан чыкты. Анын сөзүн Козу башкача түшүндү: калкозго кайта өткөрөм дегендей укту.

– Ыракмат, аксакал! Ыраазымын сизге. Сиз анык эл кишиси деп укчу элем, ошол сөз чын экен. Ай катын! Даляр болдубу алдагы тамагың? Чыгар эзилип кетпесин. Улактын эти эмне, эки кайнаса балжа-булжа болот, – деп Козунун үнү мурдагыдан шаңкылдап чыкты. Бир барак кагаз таап алыш арыз жазууга кириши. Арызды кантип баштоону сурады эле: «болгонду эле болгондой жаза бер», – деген Токторбайдын жообун угуп, боору менен жерге жатып алыш Козу чырактын жанында убараланды. Сыя карандаштын учун кезек-кезек жалап коюп тарбаландата кагаз бетин чиймелей берди. Бир оокумда жазып болуп, арызды Токторбайга сунду зеө, ал карап койгон жок, чөнтөгүнө салды.

* * *

Эртеси Токторбай кеч турду. Ал ойгонгондо күн эбак көтөрүлүп калыптыр. Үйдүн ичин мисилдетип шыптырып, жыйыштырып коюп Козунун аялы Күлайым түндөгү эт-тен калганын жылытып очок жакта жүрүптүр. Кызыл ала шайы көйнөк, сулуу топу кийип, чачтарын эки өрүп аркасына таштаган экен. Чыпыйган келиндин татынакай мүчөсү артынан караганда Токторбайдын көзүнө алда немедей бо-

луп кетти. Акырын жөтөлүп койду. Анын жөтөлүшүн келин шектүү сезди. Кылчая карап алыш, бир жак бетинен жымырыла жылмайды да, бирдемеден шек бергендей эшикке жөнөдү. Анын бул жоругу конокко сыр таштап кеткенсиди. «Бош келбайт бу келин. Күйөөсү киргиче дагы бир көрүнөбү жокпу?» – деп ойлоду. Аз өтпөй эле отун көтерүп кайта кирди. Жайдын күнү отту үйгө жакканы анчалык деле эрээн көрүнгөн жок. Көнүп калышкан да.

– Жакшы жаттыңызыбы, мейман?

Келиндин үнүн Токторбай биринчи укту.

– Ыракмат. Сиз салган төшөккө жакшы жатпай болобу.

– Койсоңуз. Калп айтпасаңыз.

– Ырас айтам. Мен өмүрүмдө такыр мындай тынч уктаган эмесмин. Сиздин пейлициз жакшы болгон го мага.

– Болсо болгондур. Жакшы кишиге пейил жаман болбос.

– Күйөөңүз кайда кеткен?

– Керек беле? Чакырып коёлубу?

– Жогуңуз. Келбай тура турса дегеним. Мага сиз керек.

– Антип айтканыңыз ылайыксыз го, аке. Мен андай ишке баспаган аялмын.

– Бир жолу басып койсо әчтеме болбос, келин! Мен сизди жакшы көрүп калдым.

– Коюңузчу, эмнеми жакшы көрмөк элеиз менин? Өнүм болсо бул, кейпим болсо бул.

– Жалаң көзүңүз үчүн жанымды курмандыкка чалар злем. Сиз сулуусуз.

Келиндин кара тору бети тамылжый, сулуу боло түштү. Көзү укмуш болуп кетти. Ырас эле анын көзү сулуу болчу. Ал көз үчүн жүрөк зырп этүүгө мүмкүн.

– Мейман турдубу? А-а, Құлайым? Суу алыш чык мындай!

Козу бир жакка кеткен экен, эми келди. Ал кезде мейман туруп, үй ичи жыйылып калган.

Эринин үнүн укканда келин жанагы сулуу көзүн мурдагыдан бетер сулуу кылып, таасирлүү жымың этип



эшикке кетти. Эшикте чакадан чайнекке суу куйганы билинип жатты. Козунун шайтандай болуп келип калгана Токторбай кейиди. «Азырак тура турса боло. Келин келин эмес бекен, атаңдын көрү», – деди анын ою.

Тамак ичкенден кийин Токторбай кош айтышып тышка чыкты. Казан-аяк жакта идиш жууп жаткан келин эрине байкатпай мейманды жакшынакай жылмаюу менен узатты.

– Келип турунуз, – деп үнүн шыңқ эттирип койду. Антишин Козу жактырган жок. Ичи тартына түшүп токтоду. Бир эсептен жакшы да болду, деди аздан кийин ойлоп. «Маа болбосо да, катынга азгырылып келгиси бардыр. Канчалык көп келсе ошончолук багына берет. Баары бир колго түшүрөм муну» – деди өз оюнда.

Көчөдө кетип баратып Токторбай артына бир кылчайып карады эле, дувалдан кылтыыйып башын чыгарып турган Күлайымды көрдү. Жүрөгү аңтарылып барып токтоду. Көзү коймолжуп, чаар өңү жылмайып кетти. Аны тиктей калган Козу неге анткенин түшүнбөй, өзүнөн өзү шекшип, бир кемчилик кетиргенмин го деди.

* * *

Козу менен кош айтышып аз гана узаганда астынан Мамаюнус уулу Гайвалы чыкты. Ал колхоздун башкармасынын орун басары болчу. Токторбай учурашып болгондон соң түз эле дооматын арта кетти. Колхоздон кишилер качып жатканын айтты. Жетекчиликтин начарлыгынан кетип жатканын катуу белгиледи. Колхоздо иш жаман деп уккан Тамекилер сугарылбай жатат деп бирөө жеткириптирип. Ошол жагы дагы эскерилип өттү. Айлантып эле сөздү акыры Козунун суроосуна алыш келди. Алды менен чегип сурап, Козу деген ким экенин билди. Анын атасы Абдыразак бай болгонун, Козунун өзү кулак экенин укту. Башы маң болуп калды.

– Атасы Абдыразакты күрүчпүруш дешчү. Козунун деле кечээ жакында эки жүзден ашык кою, алты-жети

ую, жылкысы болгон. Кагуу тапшырманы аткарбаган учүн аны кулакка тартканбыз, – деди Гайвалы.

– Жаңылышкан жоксуңарбы? Ак жерден күйүп кетпесин бир бечара, – деп Токторбай саал мизи кайта сүйлөдү. – Кулакка тарта салыш оңой эмес. Ал мага арыз берди. Айыл кеңешине коюуга керек деп ойлойм. Өзү жаш экен. Жаш келинчеги бар экен.

– Жаш кулак болбайт бекен. Келинчеги жаш экен деп кулактыктан куткарабызыбы? – деди Гайвалы, – жыйырмага жаңы чыккан жаш жигит, оттон, суудан тайманбай турган кези эмеспи, сулуу өнүнө жараашпаган кекээр менен какшыктай сүйлөдү.

Токторбай Козунун үйүндө конок болуп жатканы, Козу бир улак сойгону түндө эле Уркуя менен Гайвалыга жеткен. Мадымар уулу менен кеңешип үйүнө келер замат бир киши келип Уркуяга шыбырап кеткен болчу. Эртенки иштин жөнүн сураганы келген Гайвалыга атайылап эле Уркуя айткан. Кулактар кантти аракеттенип жаткын, андан сак болууну эскерткен. Эми Козунун сөзүн сүйлөп, анын таламын талашканы турган Токторбайдын сөзүн чыгары менен кагып Гайвалы сындап отурганы да ошондон улам. Башта Токторбай бул жигит менен бетме-бет келип сүйлөшкөн эмес. «Кызыл Аскер» колхозунда Гайвалы деген бир тың чыккан жигит бар дешчү. Көбүнчө Уркуя, Эшматтар менен иш жөнүндө сүйлөшүп, келе калганда ага жолукпай кайтчу.

– Тамеки кантти? Сугаты? – деди сөздү чаргыта башкага сүйлөп.

– Сугарылып бүттү.

– Калл айтканды качан коёсуңар? Эмне пайда табасыңар, жалгыз сводка берүүдөн? Соолуп турат дебеди беле.

– Соолуса ошо айткан кишинин тамекиси соолугандыр. Биздин тамеки соолубайт. Айдаган соң соолутуп коймок белек. Соолута турган болсок, айдабас элек. Көрсөңүз болот барып. Соолуп турат деп Козу айткан болсо, ишенбенбиз. Кулак бизге жакшы сөз айтмак эмес, – Гайвалынын



мурдагысынан бу жолу кескин айтты. – Райис ишке жумшаган эле! кечикпейин, жумушуңуз жок беле менде?

– Райис кайда?

– Ал сарайда. Тамеки союзуна араба жөнөтүп жатат. Буудай алабыз тамеки союзунан. Ары тартса анысы, бери тартса мунусу жетишпейт, жамап-жаскап жатат да.

Токторбай зыңкыйган бойдон кала берди. Гайвалы катуулай басып кыштактын баш жагына кетти. «Булар уккан экен, менин түндө Козунукуна жатканымды. Сөз тараган болуу керек. Мындай кезде бирди укса, эки кылышп ырбатып коюш оңдой», – дегиче Уркуянын үнү чыгып калды жакын эле жерден. Ал эки арабаны жандай бастырып келаткан экен.

– Калгандары артындардан барат. Жайырак айдал кете бергиле А-ай, чогуу келгиле кайта. Сандалып тараап кетпегиле ар кай жакка. Иччүү болбогула. Бириңдердин оозундардан жыт чыгат экен, маа тарынбагыла. Айдал чыгам эртең эле калкоздон. Калкоз тартип деген сөз. Бовойт, өгүнкүдөй болуп арак ичип жүрсөк. А-ай, бала, мен сага айтып жатам. Ичсең үйүңө апкелип, аялындын кашында отуруп ич. Көчөдө ичкеници, өзгөчө иш үстүндө ичкеници көрбөйүн. Кулактар ичсин ичсе, биз ичпейли аракты, – деди Уркуя үнүн шацкылдатып.

Уркуя атын катуулай жорголотуп жөнөй бермек болду. Ал Токторбайды жакшы таанычу. Түндө Козунун үйүнө жатканы үчүн атайы эле, көрүп туруп көрмөксөнгө салды. Ага жолукпай кетүүнү самады. Ага тиги болгон жок, чакырып жатып араң кайырды.

– Арбаңыз. Сизди байкабай калышп... Качан келгенсиз? Кечээ мен ушу сарайларда эле журдүм, көрүнгөн жоксуз. Таңдан чыккансыз го? – деп сынай сүйлөдү Уркуя. Анын ачуусу келгени үнүнөн эмес, кызырып, сулуу тарта түшкөнүнөн байкалды. Аны Камбарниса, Колдоштон башка жан билчү эмес. Чын эле Козунукунда конгонун билбейт деген ойдо Токторбай:

– Эми келдим, – деди.

— Калкоздон кишилер качып жатат. Угүт тарап кетти айылга, бардык калкозчуга катуу тапшырма салышат экен деген. Кулактар катуу иштеп жатат. Козуга окшо-гондор дардаңдал айылда жүргөндө... Жанымды койбийт күндө келип жалдырап, калкозго кайта алгыла деп. Буззуку! Андай кулактын баласын, андай ууруну калкозго алыш... А-ай, жөнө кашынышып, жолдон чыккандын бары менен сүйлөшүп отурбай! Качан жетесиң ушинтип отурсаң. — Уркуя арт жактан келаткан бир арабанын токтоп, арабакеч бирөө менен сүйлөшө калганын көрүп кыйкырды. Уркуянын унун угар замат араба ордунан жылды. Бир жүз элүү бут буудай жок. Тамеки союзунан алыш келиптири биздин арабакечтер. Мен жиберген эмесмин алыш кел деп. Ким жибергенин эч жан билбейт. Ушунун чатагы менен үч күндөн бери сүр-сүрбүз. Түндө угушума караганда... аны айтса да жаман көрөт. Жаман көрсө жаман көрсүн, биздин айыл кеңешинин төрагасы уйунө түшүртүп алган имиш. Мунун атын эмне десек болот? Эшматка баратам. Калкоз жалаң Эшмат үчүн курулган бекен?! Ал курган эмес калкозду?! Элдин энчисин жешке кандай акысы бар экен анын? Дағы бир жаман сөздү кече бирөөдөн уктум. Тамеки суудан калыш куурап турат деген имиш бирөө силерге жеткирип. Барып көрсөнүз болот. Түн ортосунан туруп кыдырып чыктым. Тегиз сугарылып бүттү. А-ай келин! Бу сиздин ишициз түштө башталабы дейм? Камбарниса! А-ай бригат! Бу силердин тартип ар киши үчүн өзүнчө жазылганбы?

— Баласын эмизип жатты.

— А-а, эмчектеги баласы бар эмеспи. Мен аркы Калмырзанын аялы дегеним. Тиги Осмондун бир бөлмөсүнө сүйлөштүм. Эмчектеги балдарды ошондо бага турбасак болор эмес. Бүгүн тазалап жатат киши. Талаага жакын эмеспи, келип эмизгенге жакшы энелери, ыйлаган балдарды.

Камбарниса сурмалуу көзүн кылгырта карап Уркуя менен Токторбайдын жанынан өтө берди. Токторбай анын тарас боюна, иймене басып баратышына кадала карап,



тамшанып калды. Анын чаарайган өңүнүн чаары жого-
ло түштү.

– Мадымар уулун түндө кеткен кишиин артынан
жөнөткөм. Эки кожолукту үгүттөптур. Бүгүн келишет
деди. Иштин кызып турганында кыйын болду талаалап
качып кишилер. Сиздин башка жумушуңуз жок болсо мен
кетейин. Камбарниса! Мен өзүм барып текшерем. Бир
киши келбей калганын көрсөм, а киши менен эртең баш-
кача сүйлөшөм. Тартип бошоп кетти, – деп келатып жа-
нында чоочун киши турганын сезе кооп кызара түштү
да, жакындай барып Камбарнисанын кулагына акырын
шыбырап, бүгүн әмне кылуу жөнүндө кыскача айтты.
Ал ыразы болуп жөнөп кеткенде:

– Иштин көзүн тааныйт. Териси чыйрак аял. Калкоз
боюнча иши алдыда, – деп койду.

Көз көрүнө калп айтып, эми келдим дегендөн соң Ур-
куя Токторбайдан жипкире түшкөн. Кулактар азгырып
кайгон экен деп сезген. Аны менен сүйлөшүүгө кызык-
пай калган.

– Бизге башкача жеткен эле кабар. Тамекилер суга-
рылып бүткөнү дурус болгон экен, – деген Токторбай-
дын сөзүнө тырчый түштү.

– Мынча келген соң кыдырып көрө кетициз. Көз ме-
нен көргөнгө жетеби.

* * *

Эшмат жайма жай туарын билчү Уркуя. Чоң шаш-
кеде барып жуунуп жатканын ары, бери өткөндө көрүп
жүрчү. Азыр дагы Эшматтын дал жуунуп жаткан кезин-
де келди.

– Сууну кандай куюшту дагы билбейсиң, ушу кезге
дейре. Аш жегенди билген, иштегенди да билсең боло, –
деп көзүн ого бетер ыйлаактата карап Эшмат колуна
сүү куюп жаткан Байболот деген малайына каарданды.
– Кол биякта жатса, сен чыканакка куясың. – Келаткан

Уркуяга алаксый түшкөнүп, Байболот кың дебей жыгылыштуу болду. Жер карап калды.

– Байболот, бу малайлыктан качан кутуласың? Калкозго кирип иштесеңчи минтип жүргөнчө. Ушунча жашка келгиче, эмне болгон сага? Эшмат аке, өзүңүз айыл кеңешинин төрагасы болуп туруп, бул кылганыңыз чеки эмеспи? Киши күчүнөн пайдаланышты өзүңүз жоопко тартып жатканда, эки бирдей малайыңыз үйүнүздө иштеп турса жакшы жорук эмес го. Интай уулу менен Ысман уулдарын эзгенициз деле жеткен эле, бул бечараларды кулдуктан качан куткарасың? Колго сууну өзүңүз куйсаңыз деле болбойбү? – деп оюн чындап шаңк-шаңк күлдү. Эшмат анын сөзүн чын эле тамашага айлантып:

– Инилеримин күчүн албасам болобу. Өзүлөрү эле келип калышат, эмне жумушуңуз бар аке деп. Иниси бардын ырысы бар деген ушу. Бар Байболот. Өзүм эле жуунам десе болбойсун. Уркуя чын ойлобойбу, сенин туугандык жардам кылганыңы. Келинiz Уркуя, – деп койду, сиз дегенди бетөнчө бөлүп сүйлөп. Сыртында зыпыйып сыр бербеген менен жүрөгү тыс этти. Эч ким байкабайт деп малай жумшашты көнүмүш адатка айлантып алган. Отун, суу алыстан, уйдөгү тиричилиktи кылуу, короого кароо, ал турсун, кийинки кездерде турциялык сары тамекини сатууну да ошо малайлары иштечу. Тактап ченеп берип, канчадан сатуунун баасын бычып коюп, өзу билмексен болуп ишине кетчү. Былык-чылыгынын анча-мынчасын сезип, аралашып калган эки малайынан корккондуктан, кийинки кездерде мурдагыдан жумшап, бооруна тарта баштаган. Экөөнө төң катын алыш берүү убадасын кылган. «Көп эле жыл жуурулушуп бирге болдук. Бир туугандан артык көрөм сilerди. Эми өлсөк бир чүнкурда, тирүү болсок бир дөбөдөбүз», – деп көп кайталачу. Анткен сайын эки малайы коросуна чымын жолотпой кайтарып, жан талашып кызматын кылып жүрүшкөн. Өзү бычып берген баадан да арттыра сатып, түшкөн акчанын бир тыйынын коротпой берип, Эшмат иштен кайтары менен тапшырып туурууну адатка айлантышкан.



Уркуянын сөзү Байболотко алды менен орой угулду. Тырчый түштү. «Мени кооп өз ишин жакшырак иштеп алсачы», – деди буртуя артын карай тушала басып. Аздан соң тереңге жашынган бир сезим ойгонуп, көзүн ачкансыды. Анын жүрөгүн түрткүлөп, бирдеме шыбырай баштагансыды. Сени кудай урбаса, бул аялдын сөзүн жакшылап ук. Мындан мурун сага минтип акыл айткан киши ким эле? Калп айткан жок. Эмнесине тарынасың чын сөздүн? Кана жарыганың Эшматка малай болгондон бери? Баягы эле кейпинден ажырай элексиң. Же жаткан жайың жакшы болсочу, же жеген тамагың чүйгүн болсочу. Эмнене мактанастың?» – дегенсиди. Мындей ой күчөп кетти. Эшматтын чаарайган өңүн, жүлжүйгөн көзүн тиктеди. Кейпинин суугун кара. Мындан мурун антип көрүнчү эмес. Ичтен тынып улутуна Байболот көздөн далдаа болду. Абдыракман деген малайы суу көтөрүп келаткан э肯, Уркуяга карпа-курп жолугуп чоочуп мұдурулуп кетти. Эки чакасындагы суу тең төгүлүп калды:

– Көзүң барбы ордуnda? Түптүз жерден жыгылып, бул эмне?!

Эшмат көнгөн адаты боюнча сөгүп жиберип, артында өкүнүп калды.

Андай кезди Уркуя кетирчү эмес:

– Тамагың да суук тил, төшөгүң да суук тил, көргөн күнүң да суук тил. Өгүз кара күчүң бар э肯, эмне болгон жигит, сага? Ушул заманда уялбай кантип бирөөгө малай болгондой? Эй Абдыракман, ташта малайлыкты! Башка жерде айтсам ушак болот, өзүңүн көзүңчө айтайын, Эшмат, киши күчүнөн пайдаланганды таштаганың оң. Минте берсең койчу жерге коём. Ооз жүзүндө өкүмет жакта болуп, иш жүзүнө келгенде тецирден тескери кылсан, мыйзамга тупадан туура каршы койсоң өзүңү, малай жумшасаң, байларча эзип, мунун атын не деп айтсак болот?! Бовойт минтиш. Көз көрүнө бузайын, кеткин малайлыштан, – деп дагы баягысындай шаңқылдап күлүп калды Уркуя. – Анын күлгөнүн тиги Эшматтын малайы түшүндү.

«Айт айтпаса төгүнбү», – деп ичтен сызган менен Эшматтан коркту. Анын үстүнө ушул үйдөн кетсе эле өлүп калчудай болуп аябай көнгөн. Кетүү жөнүндө ойлоо башына келчү эмес. Астыртадан кылыйып Эшматты карады. Ал өздөрү гана түшүнө турган белги берди окшойт, заматта жок болду. Андан кийин эки малайы тең көрүнгөн жок.

– Билбегендөр ырастан эле малайлары дешет экен. Жолбо десем болбайт бу ургандарды. Экөө тең кейбир чалыш эмелер. Үйдөн чыкпайт эртели-кеч башпактап. Түшүңүз аттан. Чай-пай ичиш чыгарсыз, – деп Эшмат огеле салмактуу сүйлөдү. Анын жооштуу, актана айтышы беркини ынандырмак түгүл чыйратты. Мурдагыдан бетер жылмайып күлдү. Ан сайын Эшматтын ызасы келди. Толгон-токой сөздөр менен түшүндүрүп тиги эки кишинин, кимден туулуп, кайсы уруудан экенин козгоду. Өз эле Итэмген уруусунан имиш. Экөөнүн тең ишке жөндөмү жок имиш. Ушинтип Эшматтыкына жүрүп оокат кылышат экен. Болбосо эбак сөөктөрү сөпөт болууга мүмкүн экен.

– Сөздү курчутканга калганда сага тенелүү кыйын, Уркуя, – деди Эшмат жыйынтыктап келип, – аппак кишини ушинтип отуруп айдатып жиберер элең. Райондон келген, мени тааныбаган бирөөгө ушинтип эле койчу, эртең эле чакырсын мени текшерүүчү жерине. Тамашаны коюп иш туурасында кеп салалы. Кабар жаман го уккан. Эл качып жатат дейт го айылдан. Мунун арты эмне болот Уркуя? Ким жооп берет буга? Качат деген эмне экенин билесиз го?

– Экөөбүз тепетең жооп беребиз. Көбүнчө сиз жооп бересиз. Менден эч ким коркпойт.

– Сиз катуу кеттициз. Менден коркот бекен эл?

– Аны менден жакшы өзүң билесин, Эшмат! Анткорлонуп кереги эмне. Сен карышкырсың?!

Эшмат сүлгү менен бети-колун катуу-катуу жышып сүрүндү. Ошондон улам анын ачуулланганы сезилди. Үйгө кирип, сүлгүсүн таштап кайта чыкты. Чаар өңүнүн кейпи мурдагыдан бетер суук боло түштү.

– Малайларың кайда кетти? Чакыр, сүйлөшөм.

Баарыдан ушу сез бычак менен ургандай тийди.

– Кандай малай? Тамашаны жөндөп кылышыз. Мен сизге калкозчу эмесмин, эркициз менен кагыш-силккендей. Айыл кеңешиниң төрагасымын. Ушак учун жооп берууну эстен чыгарбаңыз, – деп башта дайым «сен» деп жүрчү Эшмат жалаң «сиз» менен сүйлөп жатты. Калкозчуларды сабап жиберет экенсиз кааласаңыз. Соттолуп кетпейсизби, антип журсөнүз.

– Арыз бардыр. Сессияга саларсыз. Буюрса, мен эмес ал жөнүндө өзүңүз түшүп калууңузга мүмкүн – деп Уркуя дагы «сизге» еттү. – Көп жооткотпой, малайларыңызды чакырыңыз. Чаргытпаңыз бияк-тиякка сездү ала качып.

– Малайым жок менин! Эмне деген ушак айтып турасыз? Мени андай жалаа менен каралай албайсыз! Мен сизге оқшоп бир жактан келген киши эмесмин. Биз бир уруу журтпуз. Бардыгы билет.

– Итэмген уруусубуз дециз. Манаптарбыз дециз. Эзелтеден бери эл сурагандын тукумубуз дециз. Манаптыкты илгерки заманга таштап келсөнiz болбойт беле? Кажылдашып отурууга убак тар, чакырыңыз малайларыңызды. Сиз алардын ақыларын бербейт экенсиз. Кандай акынызыз бар?

– Ким айтат ошону? Ушак сез.

– А-а, эми эмне дейсиз? Малайларым жок дейсиз ээ? Ушинтип бетиңиз ачылып каларын сезбеген элеңиз го. Демек сиз ақыларын берип турасыз, ээ убагында? Демек сиздин эки малайыңыз бар ээ? Сиз өкүмөткө ушинтип жардам бересиз ээ? Мен ушу жөнүндө сүйлөшкөнү келдим сиз менен!

Уркуя Эшматтын канын кайнатты. Анын токтоолук менен жылмайып туруп айткан сездерү күчтүү чыгып жатты. Бара-бара Эшмат бултактап шаштысы кетип калды.

– Сиздин көзүңүзгө көрүнгөндүн баары малай. Деги жолотпосом болобу үйгө? Кудаа ургандарды жолобогула дейм, болбой эле жетип келип калышат.

– Кулактар үгүт таратып эл айылдан качып жатышат. Буга кандай дейсиз Эшмат?

– Кулактар? Азыр кулактар барбы? Калкозунузду ондоп коюңуз, ким кетер экен. Барып эле кишиге жакшы турмуш керек. Анан мамиле керек адамкерчилдиктүү. Сөз бар, Уркуя, сизде азырак оройлук болуу керек. Кан кызуулук пайда келтирбейт, абайлап жургөн жакшы. Баарыбыз бир тууган элбиз, андай-андайды эскертип койбосо болбойт. Бир-экөөнү келгенинен кагып койдум. Сөксө сөгөт, а кишинин акысы бар деп, – деди Эшмат көзүн каканактата жылмайып. – Ойноп жатат десе чындалап жатат окшойсуз. Мен качан малай жалдачу элем, Уркуя? Кудайды карап бир калп айтсаңыз боло?

– Сиздин колунуздан малайлардын кандай гана түрлөрү өткөн жок. Чааракерлерициз андан көп болчу, батырактарыңыз мындан көп болчу. Мен сиз менен тамаша сөз сүйлөшө элекмин, сүйлөшпеймүн дагы. Малайларыңызга акысын берициз. Ушунчалык эзип иштетет экенсиз, ал аз келгендисип эчтеме төлөбейт экенсиз. Өкүмөт сиздей болбойт. Тамашага чалбай жооп берициз.

– Бул эмне, суракпы? Сиз сот эмессиз да. Эмне эле мынча мени желкелеп калдыңыз?

– Кандай акыңыз бар калхозчуларга келген буудайды уйынузгө түшүрүп алгандай? Жүз элүү бут буудай доолап келдим? Берициз буудайды.

– Эмне? Жүз элүү бут буудай? Ушак бул! Мен сиздин устүңүздөн арыз берем берчү жерге! Мен эч кандай буудай алган эсемин.

– Бере жургөн арызыңыз. Бере берсеңиз болот, колунуз талыгыча берсеңиз болот. Сөз менин үстүмөн бेरилүүчү арыз эмес, буудай жөнүндө болуп жатат. Кечтөн калбай жүз элүү бут буудайды кампага жеткирициз. Тамеки союзу буудайды сиз учун берген эмес.

– Ким айтат? Күбөңүз барбы? Кағаз берген бекемин? Алганымы ким көрүп туруптур?

– Алганыңыздыбы?



Уркуянын өңүнөн каны качып тике карады. Эшматтын көзү ого бетер бүтө түштү. Боюн азырак калтырак ээлеп, оозунан көбүк чыга түштү.

– Сизди бирөө көкүтүп койгон окшойт. Сиз эл киши сисиз, душмандын тилине кирбей жүрүнүз. Борбордук Аткаруу Комитетинин мүчесү калыс болот.

– Эшмат сиз менин өзүм тууралу сүйлөңүз. Борбордук Аткаруу Комитетин тынч коюнүз. Ал сиз сөзгө аралаштыра турган нерсе эмес. Ал ыйык нерсе. Бересизби буудайды же сиз менен соттошуп туруп алабызбы?

– Түшүнсөм эле өлөйүн, эмне деп жатасыз, Уркуя? Качан алыштырмын? Кантин алыштырмын? Ким алыш келип бериптири? Айтсаңыз мындай дурустап. Буудай эле буудай дейсиз, эмне буудай?

– Тамеки союзунан сиз уурдаалган буудай. Колхозчуларга берем деп алыш кеткен буудай. Сиз мени мындай тике карап туруп сүйлөңүзчү. Кимге калп айтып жатасыз?

– Мына, карадым. Эмне экен?

Эшматтын көздөрү кыбыңдал кетти.

– Болду. Баары түшүнүктүү. Сиз менен сүйлөшүп откөргөн кайран убак. Башкача тил менен сүйлөшпөсөк болбайт. Кошуңуз. Капкайдагы Акдамбылдаларды жандап жүрө берициз!

Эшмат селт эте түштү. Бирдеме айтайын деп келатып айтталбай калды. Акдамбылда деп аталган чачтуу думана менен ырас эле байланышы бар болчу. Ал тургай башка бир кыштакка барып түндө аны менен жолугушкан. Акдамбылда каарын төгүп ачууланган. Иш жакшы жүрбөй жатканын айтып күнөөлөгөн.

– Адам мындай иштебейт. Шашылбай жатасыңар, – деген.

– Кантебиз, колдон келгени ошол, – деп Эшмат башын жерге салган.

Заматтын ортосунда көзүнө чачтуу думана көрүнө түшүп жоголду. Анан караса жанында Уркуя турат тигилип тиктеп.

– Акдамбылда дегенициз эмне? Менин атым Эшмат,
– деди эсине Уркуянын дооматы түшө калып.

– Чачтуу думананы айтып жатам. Биз аны бүгүн кармайбыз Андай басмачынын тыңчсызынын акесин таанытабыз! Ушул эсицизде болсун, – деп коюп Уркуя жүрүп кетти.

Түндө Мадымар уулу Тешебай экөө так ушинтип акылдашкан. Эгерде чачтуу думана чын эле басмачылардын тыңчсызы болсо, аны менен Эшматтын байланышы болсо бул сөздөн кийин бир ыгын таап ага киши жиберет, сак болушун суранат деген. Айткандай эле Уркуя кетер замат баягы эки малайынын бирөөнү чакырып алыш ат токутту. Күш тилиндөй кат жазды да, жолго салды. Уркуя менен Мадымар уулунун да тыштан бактырып койгон кишиси бар болчу. ОГПУга бул кабар түндө эле кеткен. Алардын кишиси да өз ишине киришип калган. Эшматтын малайын ақмалап артынан эки киши жөнөдү. Эшматтын малайы төтө жол менен калың камышты аралай салып жөнедү. Кай бир жерден баркырап кыргоол учуп, ал тургай шарт коюп элик качты. Ага назар салбай бир гана Эшматтын тапшырмасын аткаруу камында болду. Жүрүп отуруп Герейт-Шорон деген айылга барды да, кыштактын чет жагында жепирайген боз тамга токтоду. Үйдөн бир зайып чыгып, келген кишини катыра текшерип туруп, анан үйүнө киргизди. Так ошо маалда ОГПУнун кишиси үйгө кирди. Чачтуу думана дегенибиз чачы деле жок, такырайта чачын алдырган, ак селдени данкайта оронгон киши экен. Аны ошо жерден эле айдал кетишисти. Бир жаман жери Эшмат жазган кат табылбады. Абдыракмандан канчалык сураган менен:

– Бергем. Жеп жибергендей болду, – дегенден артык сөз чыккан жок. Ырас эле жутуп жиберген окшойт.

* * *

Арадан эки күн өткөндө Эшматтын үйүндө мындай бир окуя болду: үйдө чырак жок эле. Капкарангы бөлмөдө эки киши каарған көлөкө болуп бирине экинчиси баш



ийбей жатты. Талаш-тартыш бир топко созулганы алардын сөздерүнүн кыюусунан байкалып турду. Сөзүн деле кыраат менен таптап сүйлөгөн бирөө Эшматтын канчалык көшөргөнүне моюн бербей кәэде багына, кәэде демите сүйлөп жатты. Бара-бара сөз чоңго ырбай турган болду. Үйдө булардан башка тук ит жок экенин сөздерүнөн байкоо кыйын эмес болчу.

— Менин башым экөө эмес, бере албайм. Баскан-тургандын баарысын аңдып жаткан азыркы кезде оной деп ойлойсузбу, мындай ишке барыш. Эртең кокус бирде бирөөнүн колуна түшүп калса, башым менен жооп берем. Эшмат бирөө эле, экөө болсо, бири өлсө бири бар дейт элем – дейт Эшмат үнүн жашыра сүйлөп. Ага берки болбойт. Мурдагыдан катуураак демите сүйлөйт.

— Өлбөйсүң андан. Бычактын учунда турганда андай дебе. Бардык менин тагдырым сенин колунда. Керекке жарап кой. Э-эй, биз ушинтип эле думана болуп өмүр бою жүрө бербеспиз. Кезек келер өлбөсөк бизгө дагы. Ким жакшылык, ким жамандык кылганын ошондо эскерербиз. Унутулбайт азыр кылган жакшылыгың келечекте. Кылчактабай иште. Эр жигит кылчак болбогону дурус. Экини сурап жаткан жокмун, бирди эле. Алакандай кагаз аяп достуктан кетпейли. Киши кишигө качандыр бир керек болот. Кагаз болбосо кантин дүйнөгө батам. Тааныган, тилектеш сен бербесең мага ким берет. Кой, моюн толгобо. Түн ортосу болуп калды, жөнөйүн.

Чоочун киши баягы чачтуу думана экени билинип калды.

— Айтканым айткан. Бере албайм. Бечет басып койсоң эле болот дейсиц. Бечет кимдики экени менен ишиң жок. Өгүнү сага базардан жан тартам деп шек туудурууп алдым. Алиги тайгандай шимшиген катын ошондон бери артымдан калбайт аңдып. Өзүмө айтты Акдамбылданы багып жүрөсүң деп. Сенин салакаң тийди көз көрунө.

- Ал катын мени кантин тааныптыр? Калп айтпа.
- Жинди го. Өзүм укпадымбы, анын өз оозунан.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

– А-а, ошо катын карматты десеңчи. Анын кылганын эстен чыгарып койбосмун аман болсом. Чын дечи анын мени таанып калганы?

– Таанымак түгүл, карматкан ошо дебедимби.

– Унутулбайт. Кудай бирөө, кезек экөө. Келет кезек. Билемин ал катынды илгертеден бери. Жыйырма жетинчи жылы эле бизге бүлүк салгандын бири ошол. Адам әмессиңер баарыңар. Бир катынга ээ боло албаган сilerди әмне десе болор эле. Андай немеге керек болсо күч да жум...

– Тарт тилинди! Әмне деп дөөдүрөп отурасың? Сен мени күнөөгө түрткүң келет әкен да? Кет! Жогол! Чык дейм көзүмө көрүнбөй! Болбосо азыр барып айтам айтчу жерге.

– Эй, Эшмат, әмне деп турасың? Ойлонуп айткан жакшы сөзду. Качан эле таза боло калгансың? Сени билбей көймү мен? Мадалынын кылганынын баарысы менен...

– Токtot! Былжыраган сөзду ташта, жөнү жок арыбери чайкабай! Кокус кыжырыма тийчү болсоң...

– Кармап бере салам дечи?! Аттырып жиберем дечи?! Өтө электе өчүмү ала кетермин! Кунсуз өлө койбосмун! Түрмөң маа кеп әмес. Каматкан сен турбайсыңбы көрсө. Болбосо берет элең справканы.

– Тарт дейм тилинди! Мен сени тааныбайм. Әмне деп отурасың жомок айтып? Сендейлер менен кайнаса қаным кошулбайт.

– Эмне? Ой, сен баягы эле Эшматсыңбы, же башкасыңбы? Качантан бери балшабек болуп калгансың? Белгилүү әмеспи сенин атайын кылган зыянкечтиктериң. Абдырайым уулу Өмүрзакты элүү башы койгон сен әмессиңби?

– Былжыраган сөз.

– Өмүрзактан пара алган жоксунбұ? Аны жер-сууга тийгизбей, мактап мүнөздөмө жазған сен әмессиңби?

– Бас дейм жаагыңды!

– Калхозго кулактарды алган сен әмессиңби? Катарымды толтуруп жатам деген сен әмессиңби? Сенин атаң Арун ким экенин унутуп калдыңбы? Отуз жылы бий,

булуш болгон эле, ал эсиңен чыгып кеттиби? Кана, кыймылдаш көрчү?! Дагы айтайымбы, болдубу? Көзүңү ачып койбосом огеле бүтүп калыптыр. Сенин баскан-турганыңдан тарта мына бу менин колумда. Мен жандан кечкен кишимин. Чакчайып туруп эртең так ошо Уркуяңа айтып, элге-журтка шерменде кылып айдатып коюш колумдан келет. Буга кандай дейсис, Эшмат?

– Билгениңди кылып ал. Өзу жерге башы батпай жүрүп мени коркутат. Менин атам эч качан булуш болгон эмес, бий болгон эмес. Ал жөө жомогуңу башкага айт. Жөнө, справка бере албайм. Сен эртең эле колго түшөсүң, камаласың. Справка жаныңан чыгат. Сенин салакаң тиийип мени да камайт.

– Жинди го. Кантин эле колго түшүрүп коёун. Жеп жибербей жаным жок бекен. Кой досум, антпегин, бер. Коң улук айткан, жакында жаңы заман башталат деген. Бул өкүмөттүң тамыры бош. Көпкө чыдай албайт. Англия тияктан колдоп жатса, сен эмне деп коркуп отурасың. Эсиңе салып коёун, сага бу жерде ишенген киши аз. Кулактарың эле ишенбесе... алар да ишенбейт. Коқкус бир балааң чыкса, так ошолор сени каралашат. Сен адам эмессиң. Кылбаганың барбы сенин. Нурбай кулактын тору жоргосун чыркыратып туруп эле тартып албадың беле?

– Нурбайдын? Качан? Ой бети кара о-ой, оозу-мурдуң кыйшайбай туруп кантин айттың ушуну?

– Качан дейсисиңи? Айтам качан экенин, жыйырма тогузунчу жылы алгансың. Кулакка тартам деп коркутуп туруп тору жоргосун алып койгонсуң. Тактекке качырып жибергениңе чейин, кимге бактырганыңа чейин белгилүү. Мен гана түгүл Уркуя да билет. Буга кандай дээр экенсиң? Бул сөз сага жаңылык. Чочуп кетүүңө мүмкүн. Чочусаң чочу. Чындык сөздү айта кетейин, мындан ары качан жолугарыбызды бир алла-таала билет.

– Андан мен сатып алгам. Ушак тараткандан кандай пайда табасың?

– Билем кантип сатып алганыңды. Бересиңби, жокпу? Бол тез. Жол алыс.

– Бечет жок. Бечет болсо да бере албайм.

Так ушу жерге келгенде кимдир бирөөнүн жер астынан чүчкүргөнү угулду. Бир жолу чүчкүрүп жиберип тыюуга тырышты эле, тыя албай койду окшойт, чүчкүрүгүнө жөтөл кошуулуп ыкшып мууна баштады. Жөтөлүн тыя албады окшойт, акыры катуу эле жөтөлүп жиберди. Баарыдан Эшмат учун ушу кыйын болду. Калчылдаш коркуп кетти.

– Тиякта башкасы да бар экен го. Алиги эргулдардан болуу керек. Жак чырак. Чакыр бери. Тааныш болсо учураша, болбосо тааныша кетем. Таза имиш! Сендей кишинии баскан изин өрттөп жибериш керек. Айыл кеңешинин төрагасы имиш! Кылганыңын баарысы ириген-чириген иш. Бол! Жак, болбосо өзүм жагам! Сени менен эми башкача сүйлөшөм.

Чарт эттире ширендек чагып жиберди эле, жолбун кишинин быржыйган бети көзгө чалдыкты. Эшмат акырын жылып чыракка баратты.

– От жагып эмне кереги бар. Ушунчалык кара санаттайлык кылуунун кереги эмне? Бирөө көрсө мен да, сен да союласың.

– Жак! Мен башынан эле союлган кишимин. Сендей зыяндан башка пайдасы жок ургандарды тизмеден та-кыр өчүруш керек, – деди чачтуу думана Эшмат чырак кармап келатканда. – Сенин чаарайган бетиң мындан артык эмес болчу. Ким астыдан жөтөлгөн? Чыгар!

Канчалык бултактаган менен болбой калды. Айтканын кылбаса иши айрандаганы турат. Жандан кечкен эме ырас эле эшикке чыгып элди чакырса чакырат.

– Көргөндө эмне кылат элең. Саа окшогон бир шордуу. Тим эле коёлучу.

– Шордуу болсо ал шордуу чыгар. Мен шордуу эмес. Соодалаша турган кез эмес, чыгарасыңбы, жокпу? Бардыгы бүтүп, эми басмачы жашырууга кирген экенсин.



Кудай ишимди ушинтип оңойт дегем. Билгем сенин үйүндө басмачы бар экенин. Өзүн өзү ашкерелеп койгонун карасаң. Акең эми кутулат. Экөөңү кармап берет да, эне сүтүнөн ак болуп кутулуп кетет. Туура айтамбы, Эшмат?

Эшматты шылдыңдап кирди. Эшмат алдастап, сөз таба албай калды. Акыры жалынды. Деги айтканыңды аткарайын деги чыгар дебечи, мечи кагазыңы, – дей баштады.

– Жоо жакадан алып турганда ынтымак керек. Сен ыргыштаба жөнү жок. Аны кармап бергенде сени бошото койбайт. Билесиң аны.

– Эмне? Басмачыны кармап берсем, басмачыны катканды кармап берсем бошотпой коёбу? Билгиң келсе мен бакан оозмун. Мен сага атайы келгенмин. Эми эмне дейсисиң? Көтөр колунду! Сендей чыккынчыларга бир гана ок жалынат! Бир гана ок! Санап тур бир, эки деп. Дал маңдайга атам. Ит өлүмү болуп жер кучактап кала бөресисиң.

Чачтуу думана тапанчасын сууруп алып таптады.

– Жан соога!

Эшмат чуркай турган болду эле, ага болгон жок:

– Тарт! Ордуңдан козголчу болсоң... Отур. Жаз. Эки справка жаз. Мага сенин каткаң басмачың керек эмес, кагаз керек.

Колун калчылдатып Эшмат справка жазып жатты. Кезек-кезек чачтуу думана тапанчасынын оозуна үйлөп коюп турду. Баягы жер астынан угулган жөтөл да тып басылды. Справкалар бат эле жазылып, чачтуу думана койнуна катты.

– Бул сырды бир түн билди, бир сен билдиң. Оозуңдан чыкчу болсо, түптүз эле бейишкө чаап барасың. Баса, билип койгонун дурус. Камалып кеткен эле кантип чыкты дээрсисиң. Мага темир дувалдуу түрмө түтө албайт. Тешип кеттим. Мени өлүмдөн башка кармай албайт. Азырынча өлүп коюу ойдо жок. Басмачыларыңы жакшылап багып ал – деп коюп тиги чыгып кетти. Кошунанын ити какап-чакап үрүп бир топко кубалап барды да, кайта келди. Түрсүлдөгөн аттын табышы чыгып, эки караан чапкан бойдон алыштады.

Эшмат мындаій корккон эместир өмүр бою. Эшикти аябай жаап, үй ичинде ары-бери басып дедейип калды. Азыркы көргөнү түш өндөндү. Ким келип, ким кеткени деле табышмак окшоду. Аңғыча баягы жер астынан дагы жөтөл чыкты. Жашырган кишилери бар экенин ошондо эстеп:

— А-ай, өлүктөр, кетти, чыккыла, — деди.

Үйдүн төр жаккы бурчу былк-сылк этип азга турган соң көтөрүлдү да, адамдын башы көрүндү. Анан чаарай-ган топусун колуна бүктөп кармап алган бир киши чыга келди. Анын аябай арыктаган, кумсарган өңү арбактай көрүндү. Алайган көзү бүтүндөй актан тургансыды.

— Ким ал?

— Кимди әмне кыласың? Өз жаныңдын камын ойло-соңчу, кимди коюп. Киши болбой калгыла. Чыга калат экен десе, ыкшып жөтөлүп жатат сасып. Беркиң кана? Өлүп калган жокпу?

Эми эле коёндой бүрүшүп, калтырап турган Эшмат баатыр болуп батымдуу сүйлөп, андан чыккан кишини кекээрледи. — Кудай алмак беле аны, чыгат азыр.

Аңғыча әкинчиси чыкты. Анын туру мурдагысынан чыйрагыраак болчу.

— Ысмайылдыкы өтпөдүбү, ыкшып жөтөлүп? — деди уңқурдөн чыга берип. — Муунтсам да болбайт, оозун бас-сам да болбайт. Кудай ургурдун көк жөтөлү бар тура.

— А өзүңчү. Коёндон коркок экен, атаңа наалат. Түрткүлөйт улам эле капиталдан аары чыканак менен. Бөйрөгүмү мыжып салды, айван. Чыканагы сөөк экен, казыктай болуп. Түрүүлөй эле өлүп калганбы. Ажы жат, Ажы жат деп улам айтат.

— Кеткиле, — деди Эшмат, алар чыгары менен.

— Кайда кетебиз, кара түндө? Бир-эки күн өруүндөйлу да. Куюйсуңбу бизди? — деди алиги мурун чыккан Ысмайыл деген эмеси. Анын сезүнө Ажысы кошумча кылып:

— Эртеңге чейин чыда. Кетпегенде жайламак белек сенин үйүңө, — деди.



– Чыдай албайм. Алиги иттердин түрү бузулуп калды. Ишенбей калдым аларга. Байболот бүгүн менден акы дооласа болобу. Башка тепсөң былк этпеген эме ошентип отурса... Силердин келгениңерди шекшип калды деп корком. Кармалсанар сiler да өлдүнөр, мен да өлдүм, – дегиچе дүпүлдөп дувал урулуп калды.

– Ана, айтпадым беле. Жөнөгүлө. Өлдүнөр. Жеткирғен тұра иттер, – деди Эшмат. Эки киши шып-шып тышка чыкты. Баяғы кошунанын ити дагы арсылдаپ үрүп, көптө барып басылды. Эшмат чечине салып тәшөгүнө кирди. Жүрөгү лак-лак қагып көөдөнүн ургулагандай болсо, бирөө атчан бастырып келаткан өндөнөт. Кулакты түрүп коюп тыңшайт. Қөчө жактан аттын дүбүртуырас әле чыккансыйт. Кабураган үн угулат:

- Коркконго кош көрүнөт болуп жатпа?
- Жок, чын эле. Эки киши кеткенсиди.
- Кетсе, жер сорду дейсіңбі. Артынан удаа әле чыкпадыкпыш! Ошончо узап кетерлик болгон жок.
- Ат карман күтүп турған болуу керек. Қөздөн кайым болду окшойт.
- Ит төмөн карай үрдү. Қасса ошо жакка качты.
- Жабылдыны карай кетти. Кайдан табасың әми, издеген менен. Түн бу болсо.

Терезенин тешигинен башты чыгарып коюп Эшмат тыңшаганда үй жанынан эки киши дал ушинтип сүйлөшүп өтүштү. Канчалық тикирейип тиктесе да тааный албады. Бирөө аял кебетеленди. «Кайрылған жок. Айткан эмес окшойт. Айтса оңдурбайт әле. Туз урган Байболот, көзүнөн чыгар, мaa кара санаса. Эмне жамандық көрдү? Жешинче жеп жатат үйдө болгон тамакты. Өлүп кетерлик иш кылған деле жери жок. Абдыракман болсо деле кайпалактап эчтеме кылбайт. Атаңдын көрүнүн кийинки күндердө басыгы чыгып кетти. Ой, ырас айтам. Баса дейм да. Кеч кирди, талпакты сүйрөп чыгып бастырманын астына жата кетчу әле, әми... кайда барып жүрөт ар күн сайын кечинде? Түн ортосунда келет кай бир түнү. Эмнеси бар мунун?

Ушуну бирөө конокко чакырып жүрөт дейсиңбі? Бойдокчулук кылат дейин десем... Кайсы карайлаган аял ушуга байланыш жасасын. Уш-шу эме эки ортодо болгондун баарын ташып журбесүн? Эмне учун жанагы экөө ақмалап биздин үйдүн жанынан чыкпай калды? Катындын жаасы каттуу. Эки малай деп эки жагымдан ажылдатчу болсо ондурбайт. Эмне деп коркуп отурам? Малай жалдаган эмесмин. Эч кимди тааныбайм. Эч ким менен ишим жок Укташ керек. Ушу катындан кантип эле жеңилип калайын», – деди жаткандан кийин Эшмат. Канчалық уктайын деген менен көзү ачылып туруп алды. «Буудайдыкы жаман. Бекер кылган экенмин. Чыр-чатақ ушундан чыкса жаман. Кайдан угушту? Жигин билгизбей иштедим эле... Ай, муунда жанагы эки малай айткан болуу керек. Билбейт экенин го кимдин кандай экенин. Атандын көрү, жанагы чачтуу думанадан көрдүм ээ, көргүлүктү? Тапанчасын кара иттин. Ошонусу болбогондо акесин таанытмак элем. Эмне кылуу керек? Ишенгендерим ким менин? Ишенгендерим»... Ою барган сайып куюндап отурду. Құндө бул убакта өлгөн эмече тырп жатчу.

Көптөн кийин эсine мылтыгы түштү. Аны жүктүн артына жашырып койгон. Бармагын тиштеп алды өкүнүп. «Көсөөнүн ақылы түштөн кийин кирет» – деген чын, бая неге ойлободум муун? Кубалап чыksam болмок тура, чачтуу итти. Атаца наалат, кадимкideй эле чачтуу болуп калат экен, баш кебин кийип алса. Кантип жасатып алған десең. Чачтуу жүргөнү менен чачсыз жүргөнүн көргөн киши ойлук менен ажыратар эмес. Түрмөнү тешип качтым деди ээ? Кантип качат? Эгер мен түшсөм, кача алар белем?» – деп ойлогондо бою тартыла түштү. Бир жактан качып келаткансып, бирөөлөр куугунтуктап жүргөнсүп кетти. Аздан кийин так ошо мылтыгынан коркту. Аны катып жүргөнүн эч ким билбейт дечү.

Бир бака так терезенин түбүнөн чардады. «Бул бакабы, же бака болуп бирөө чардап жатабы? Мышык болуп миаулап чакырып алыш, эшикке чыкканда торойто чап-

кандар бар дечү эле, ошондойdon болуп жүрбөсүн? – деп турганда баягы бака дагы чардады. Эми анын үнү тере-зенин кырынан чыккандай болду. Ордунан ыргып туруп Эшмат мылтыкты алды. Акырын терезеге жылып жетти да, тышты карады. Эчтеме жок. Эшик жымжырт. Ай караңғы. Келде кылып өстүргөн, соң туп бак далай жерди алыш дүпгүйуп жатат. «О-хо! Момунда бирөө атчан келатабы? Колунда көтөргөн таягы бар окшойт. Бул эмнеге бактын далдаасына жашынып калган?» – деди Эшмат жымырылып артына тартыла берип. Аңгыча «мөө!» деп мөөрөп жиберди. Көрсө, өзүлөрүнүн ую экен. «Баягы эки урган кайда кеткен? Байлашкан эмес окшойт уйду. Кетишкен го. Уркуянын дөөдүрөгүн чын көргөн экен. Карайынчы барып», – деди эшикке жылып чыгып. Эми Эшмат кыбыраган нерсенин баарынан коркту. Ар бир дарак, ар бир эрбейген караан анын көзүнө аңдып келаткан киши болуп көрүндү. Элендеп баратып дувал түбүнде жаткан итин басып алган экен, каңк деди эле, бакырып жиберди. Анын «апа!» деген үнү бастырманын астында катарлаш жаткан Байболот менен Абдыракманды ойткүп жиберди. Бирөө итти чаап жиберген экен деп алар кыйкырып, бирин экинчиси түрткүлөп тура калышты.

– Ууру! Ууру!

Абдыракмандын үнү кыжырын келтирген менен, экинчиден Эшматка дем берди.

– А-ай, уй каны? Уйду ууру эбак алыш кетиптири: Бутундардан сүйрөсө былк эткис болуп уктайт экенсицер, бу уй-кудан өлгөнсүңөрбү? – деп өзүнчө сыр билгизбей, баятадан бери уй издеп чарчап, эми табалбай келгесип сүйлөдү. Эки малай аябай алдастап калды. Кийимдерин чала-була кийине чуркашты. Бири короо жакка, бири көчөгө чуркады. Абдыракман заматта эле уйду жетелеп келди.

– Чечилип кетиптири, – деди кенебей сүйлөп, – Байболот, а-ай Байболот. Издебей ак кой, мында экен.

– Жоктон тапкансыган урган, аны мен апкелдим. Эки киши уурдал баратыптыр.

Эшматтын сөзүн укканда Абдыракман селдее түштүү,
Байболот ишенбей башын жерге салды.

Уйду жайына байлап койгон соң, Эшмат эки малайын ээрчитип үйгө кирди. Терезелерди капкараңгы кылышп бүтөп салышты да, чыракты жагып коюшту. Жайма-жай отуруп алышп аңгемеге киришти. Булардын турмушунда минтип алардын биринчи жолу отурушу. Болбосо Эшматтын жанына даап келиш, бадалдагы доңузга жакындагандан коркунучтуу эле. Алда кайдан оолактап басышчу. Тамакты да эшик алдына, болбосо оозгу үйдө жешчү. Сүйлөөгө акылары жок болчу. Эшматтын эмне дегени аларга унчукпастан орундала турган буйрук эле. Үй-тиричилик мындай турсун, бирөөнүн бирдемесин уурдал кел десе аткарбоого чараплары жок болчу. Отун, суудан тарта, үйдө тамак жасашка чейин экөөнүн мойнунда эмеспи. Ала-сала келгенде экөөнүн тен жылдызы бетинен төгүлгөн жигиттер болчу. Жылына бир торпок, дагы бир канча акча, кийим-кечек жөнүндө сүйлөшкөн. Тамакты болсо каалагандарынча жей беришмек. Ала-сала өткөн айлар жумшагыраак болгон. Бир жактан келгенде Эшмат жакшы мамиле кылып:

— Абдыракман! — Оо-о Абдыракман! Абдыракман укөм! И, кандай, чарчаган жоксуңбу? Этият кылсаңчы, өңүңөн азып кеттиңбى? Иш деген бүтөр. Кезегинде иш үстүндө эс албайт окшойсун. Эс алышп жүр. Кудаа кааласа ага-ини болуп калдык. Кыяматтык дос болуп калдык. Бул үйдөгүнүн сеники, меникиси болбойт. Ошентсе да өзүңду сакта. Эмне кабагың бүркөө? Бир жериң ооруйбу? — деп бүркөбөй турса деле анткорлоно суроо берчү. Абдыракманга андай мамиле жакчу. Эч жери оорубаганын айтчу. Эртеси күнү кечекиден бетер иштечү. Өз иш деп билчү. Элге баш-көз болуп жүргөн Эшматтын иниси болушту ал каалоочу. Ушул үйдөн көгөрүп чыгууну са-моочу. Анткен менен бара-бара баягы Эшматтын кам-дуду сөзү, жакынсынып сүйлөгөн сөзү заардуу тарта баштаган. Эмне дебесин кекээр менен башталып, кекээр ме-

нен бүтө турган болгон. Ал дагы акырындык менен, бир-эки сөздөн башталып отуруп ырбаган. Кантип ушунчалыкка жетип калганын Абдыракман өзү да сезбеди. Жедеп бышы кулак болуп, денеси өлүп, эми Эшмат эмне айтпасын ал үчүн баары бир. Ал тургай тил укпай калган күнү бирдемеси жетишпей калгансыйт. Үйдө Эшмат жокпу? дегендей болуп карайт. Байболотко биринчи күндөн баштап эле катуу мамиле кылган. Баарар жери жок жалдырап турганын көргөндө киргизбей койгон эң мурун. Байболот жалдыраган, жалынып ыйламсыраган. Эшигинде жан багып жүрсө эле макул экенин айткан.

– Тоюнуп алыш өзүмдү кепчу болбо. Қөзүң жаман экен, – деп орондоп тийген. Байболот ант берген, такыр унчукпас болгон. Ал айтканын кылды. Ушу күнгө дейре баш көтөрүп бирдеме деген жок. Анын тили бар экенин да Эшмат унтууп калды. Кийинки жарым жылдын ичинде жалаң гана жаңсап сүйлөшчү. Дудуктардай болуп жаңсашканы өз ара эмес, үйдө бирөөлөр бар кезинде деле боло берчү. Кай бирөөлөр өз ара сөз чыгарып: «Баягы Байболоттун тили буулуп калыптыр», – дешкени бекеринен эмес. Андай дейт-дейтти Байболот уга элек. Арьбери өткөндө туурадан карап кай бирөөлөр улутунганын байкабай жүрөт. «Башатадан эле оорусу бар экен. Ошонусу ырбап кетип сүйлөбөй калыптыр» – деп бирөө айтса, башкасы күнөөнү Эшматка оодарчу. «Бир күнү шашкеге дейре уктап калса тәэп жиберген экен. Ошондон бери тилден калыптыр», – дешкен.

Эки малайын жанына отургузуп алыш Эшмат азга эмнеден баштарын билбей турду. Анткени булар менен сүйлөшүү оюнда жок болчу. Эшикке чыга калганы шылтоо болуп, акыры минтип отурбайбы.

– И, сүйлөгүлө үкөлөрүм. Кызыу уктап жаткан экен-сицер, бекер ойготтум го. Айып этпегиле. Эртең түшкө чейин уктап аларсыңар, – деди бир оокумда жылмая бериш. Анын жылмаюусун булар ушу убакка дейре көрушкөн эмес. Үйдөн күңгүрөнүп чыгып, күңгүрөнүп

үйгө келчү. Тышта кандай жүргөнүн ким билсин, үйде эл жок кезинде кабагынан кар жаап турчу. Ошондуктан анын жылмайышы тигилерге башкача көрүндү. Кыжырланып жаткансыды. Экөө тең таштай катып калды. Ооздоруна кум куюлгандай тиштенди. Кокус жаңылып артык баш сөз чыгарып коюп каарына калбоо камында болушту. – Не унчукпайсыңар? Эмне болуп калган силерге? Сүйлөй бергиле баягыңардай. Мен силердин акеңермин, – деп дагы чегип көрдү. Эки малай бир-бирин кылыйып астыртадан карашты: «Сен башта», – дегендей болушту. Эч ким баштаган жок. Жер карап, күнөөкөр эмече отурушту.

Бир маалда Абдыракман Эшматтын кейпин байкады. Аны аныктап көргөнү ушул. Өңү аябагандай эле суук экен. Көзү, мурду, ал тургай муруту да жаман экен. Отурушун карасаң албарстыдай болуп. «А-а-а, өңүнө жараشا тура. Ушундан ырайым күткөн биз дагы эси жок экенбиз», – деди өз ичинде. Байболот батырак эле бошоону каалап турду. Уйкусу келип, зеригип кетти.

– Абдыракман, менден жамандык көргөн жок элен. Тузума кара санагандай жөнүң кайсы? – деп бир маалда Эшмат чорт айтты. Бычак менен ургандай сезилди ушул сөзү. Абдыракман чоочуп кетти. Эмне болуп кеткенине көзү жетпей эки көзүн алайтты. Дагы сөз чыгар бекен дегендей болуп күттү. Сөз андан кийин чыкпай турду. Айтарын айтып коюп Эшмат каардуу карады. Анын көзүнүн заары чачырап, себилип, жылаандын уусу мисал уулуктура баштады. Так ошо сүйлөбөй турганы коркунчуттуу болду. Абдыракмандын оюнда эчтеме жок эле. Койдон жоош болуп тигинин ишжн кылгандан бөлөк бирөөгө ооз ачып бирдеме деген киши эмес. Бир балекет башталганы турганын сезип коркту. Өңү түктөйүп кетти. Акырын Байболотту караса, ал эбак жер менен жексен болуп калыптыр. Тилин кесип алса да кың дээр эмес. – Мен сага сүйлөдүм. Билмексен болбой жооп бер, Абдыракман! Жамандык көрдүңбү менден?



– Жок.

– Билем, жаманыдык көргөн болсоң әбак кетип калмак әлең. Эмне үчүн тузума кара санадың?

– Кара санабайм, Эшмат аке!

– Тилиң булталактай түштүбү? Эмне деп турасың? Кайталача ошол сөзүңдү.

Кайталаса бир чатақ чыкканы тургансыды. Ал сөзү абдан катуу тийген экен деди. Тым болуп калды Абдыракман. Андан кийин нечен жолу демитип сураган менин сөз чыгарган жок. Анын катып калышы коркунучтуу болуп, Эшмат ээлигип чыгып кетти.

– Айткыла окшошкон иттер, эмне, кийимден өксүдүңөрбү?

Экөө тен жок деп баш чайкашты. Байболоттун үстүндөгү көйнөгү капкара болуп, жакасы бир-эки жеринен илинип араң эле турат. Этегинин эки жеринде өзү жамаган жамаачы. Абдыракмандын үстүндөгүсү дале андан жакшы эмес.

– Айткыла, эмне, тамактан өксүдүңөрбү? Жарылып кетчүдөй болуп турасыңар го?

Эшмат Байболоттун аркайган төшүнө карады. Анын төш сөөгү быдымланып көзүнө жаман көрүндү. «Буга эмне болун калган? Семиз эле көрүнбөдү беле?» – дегендей таңыркады. Анан Абдыракманга көз чаптырды. Ал деле тигинден өөдө эмес экен. Ошого карабастан Эшмат айтканынан кайткан жок.

– Кийим бүтүн болсо, тамак жетиштүү болсо, эмне көрек мындан башка силерге? Менин суусар тебетейимди кийгили, көп көрүнүп баратса. Ме, кий ушуну! – Эшмат суусар тебетейин Абдыракамандын астына алыш келип койду. – Менин өлүмүмдү санасаңар керек. Андан көрөкчө өзүңөрдүн өмүрүңөрдү тилегиле, Э, окшошкон!.. Алиги көпкөн катын бирдеме дегенге көңүлүң бузулган окшойт. Бар ошол катынга малай бол. Жыргатат сени?! Калкозго кир. Эмгек аласың араба кылып! Кеттип жатат калкозчулар туш-тушка. Ээ боло албай жатабыз кан какшап үгүттөп отуруп.

Эшмат жалгыз эле сүйлөп жатты. Канчага сүйлөмөк эле, айтарын айтып токтоду. Баарыдан дагы тигилердин такыр унчукпай коюшу кыйнады. Айласы кеткенде бакырыш көрдү, сөгүп көрдү, ал тургай жалынып көрдү, баары бир тигилер унчукпады. Унчуккус кылып салган да.

– Бирдеме десең боло. Эй, ооз ачасыңбы, же сенин мобу оозунду жырамбы?

Эшмат Байболоттун оозун сөөмөйү менен сайды. Сөөмөйү оозду чөө барып токтоду. Кыжыры келип анан түкүрүп жиберди.

– Айткылачы, Уркуя кокус мени жамандаса силер күбө болосуңарбы менин үстүмөн? Жамандайсыңарбы мени? – Сурады Эшмат. Азга жооп күттү. Баары бир жооп болбоду. – Көзүңөр жаман. Силерден мага жакшылык келмек беле. Кокус менин үстүмөн арыз түшсө биринчи силер чыгасыңар жамандап. Тузума койдум, тузума!

Абдыракмандин көзү ачыла түштү. Байболот да ордунан козголо калып токтоду. Абдыракман ирмемде ойго батты: «Мунун ичи такыр агарбаган эме экен. Канчалык биз жагынган менен бизге боор тартпайт тура. Атандын көрү, өзү айтып турбайбы. Бул мени ойготуп койду го. Мен мынча неге уктадым десең. Ырас эле бул бизге душман тура. Кана, эмне жакшылык кылды бизге? Тамак ичип жатасың дээр. Тамак... Артканды итке деле берет. Иттен кандай айырмабыз бар? Уркуянын айтканы туура экен го. Бул бизге ишенбейт экен. Ишенсе ушу сөздү кантип айтты. Чаарайган атаңдын оозуна урайын! Бизге кылган жакшылыгы өтүп кеткенсип ақырандайт тим эле! Эми унчукчу болсо...» деди өзүнө өзү кеңешип.

– Эшмат аке, сиз неге капа болуп жатасыз? – деп сураган Абдыракмандин суроосу Эшматты жандантты.

– Чыкынчы! Билмексен болуп коёт! Неге мени Уркуяга жамандадың?

– Мен сизди жамандай элекмин, аке! Жамандашка оозум бара элек, аке.

— А-а, бара элекпи? Жамандай элексиңби? Эми жамандайсыңбы?

Жаак талаштыра алакан менен Эшмат тартып-тартып калды. Эшматтын колу катуу болчу, тигинин жаагы тулөй түштү.

- Мен адаммын. Убал болот адамды кордосо.
- Сенби? Адамсыңбы?
- Абдыракман атым. Адаммын.
- Итке да ат коёт, Байдөбөт деп.
- Тарта сүйлөңүз.
- Ит!
- Мен Абдыракманмын дедим.
- Ме сага!

Эшмат Абдыракманды тээп жиберди. Абдыракман ордунаң ыргып туруп, тигини алкымдаш калды. Байболот арачалоого киришти. Колу күчтүү экен, чыгара албай убара болду.

— Мен эмнeme кылчактайт экенмин десең. Бер акымды! Уркуя туура айтат.

- Кой, Абдыракман! Балаа болбосун, кой.

Байболоттун үнүн Эшмат көптөн бери укканы ушул.

— Теппей жур. Ушунча жылы катары менен сөөгүмү сыйзатканың да жетет. Эмнең артык менден? Кодоюп райис болуп жүргөнүңбү айыл кеңешине? Кылбаганың жок сенин! Кулак!

Эшмат ушуну укмак, укту. Баштагыдан тынчый түштү. отурган жеринде отуруп калды. Беркилердин көзүнө жошуп, тымып калгансыды. Чынында ал ойлооп отурду. «Жакшы болбой калды. Алдап-соолап мамиле кылыш керек эле. Булар каймактап жүргөн жара эмеспи. Ал жаранын картын сыйрып алдым. Жара балалап кетсе жаман. Азыр эле урду деп арызданып барсынчы, мунун айтканы айткан, дегени деген болот. Менин сөзүм тыйынга арзыбайт. Окшошкон айвандардын отурганын кара. Бөрү баласы ит болбойт деген чын экен. Эмне кылсам?! Болор иш болду, эми кайра башынан түшпөсө жа-

рабайт», – деп ойлоду. Ал кезде Абдыракман ордунан туруп жөнөмөк болгон. Мындай жорукту башта ким көрүптүр. Эшматтан уруксатсыз туруп кетүү болчу эмес. Мунун көңүлү чындал караганы ушу да.

– Ачууланба, үкөм! Бир туугандар арасында боло берет аркы-берки сөздөр. Сенин колуң мага тийди, менин колум сага тийди, керкисинде да болду, кемигинде да болду. Улуулук кылышпайтканымы каттуу алдың, кечир. Сенден кеткен жок, менден кетти дейин, кечир. Отур мындай. Келе колунду. Жигит деген мындан чонду батырат, – деп Эшмат Абдыракманга кол сунду. Анын колун өмүрү алыш көргөн эмес. Калтырай түшүп токтоду. Тиги кыстап туруп алгандыктан акыры деги колун алды. Эшматтын колу негедир ысык сезилди. – Мен көбүнчө тышта жүрөм Абдыракман. Ўйде экөөңөр кожоюнсуңар. Эмне болуп жатканын билбейм үйдө. Ушу кезге чейин бир четин чыгарып айтып койсоңор боло. Кийимицер жыртылып калган турбайбы. Эмнесинен тартынасыңар? Айтып эле, керек болсо акча алыш эле жүрбөдүңөр беле?

– деди Эшмат калпты чындаш койгулаштыра сүйлөп. – Байболот болбосо да сен бир эскертип коё тургансын. Көбүнчө иштен түндө кайтып журуп байкабай калганымы кара. Мен силерден керек болсо жанымды аябаган кишимин. Ыраспы?

– Ырас, – деп Байболоттун эрди бүлк этти.

– Менде болгондун баары силердики. – Э-эй, мен акиретке ала кетпейм үйдө болгон көр оокатты. Силерге калат мен өлсөм, – деди карып калган эмече. – Ме. Кийим кийчи. Ме, сен да кий. Жакында кудай буюрса экөөңө төң катын алыш берем. Багып жүргөн кыздар бар. Чекеге чертип туруп алыш берем экөөңө төң. Силерден мал албайм мен. Бир туугандарынан мал аяган мен эмес.

Эшмат эки малайына төң акча берди. Түзүк эле акча болчу. Мындай акчаны алар такыр кармап көрө элек. Алуудан тартынып, азга ишенишпей турушту. Албагана болбой Эшмат экөөнүн төң кюонуна салып жиберди.



– Жаткыла эми. Уктагыла. Эртең эс алгыла. Кийим алып кийингиле. Кудаа кааласа жакында экөөң мени эки келиндүү кылыш кубантасыңар.

Абдыракман менен Байболот акырын жылыш чыгып кетти. Эшмат төшөгүнө кирип жатты. Жатар замат болгон окуяны талдап кирди: «Бир түндө эки сындым. Экөө тең катуу болду», – деди ал каңырыгы түтөй ойлоп. – Чачтуу думана антип коркуутту, малайларым минтип коркуутту. Думана болсо кетти. Ал келеби, жокпу ким билет. Эки малайым мага кыйын. Чекеге чыккан чыйкан деп Уркуяны айтчу элек, ал эмес так ушу экөө болот окшойт. Жарылмак эле жарылды. Болор иш болду. Мындан ары булар менен башкача сүйлөшкөнүм оң. Мурдагыдай болсом мени ондурбайт. Атаңа наалат катын, бир келип, айткан сөзү ушунчалык жандантканын көрсөң. Арызданып баргандан кайра тартар эмес, жанагы Абдыракман», – деп келатып Эшмат чүчкүруп жиберди.

* * *

Бастырманын астында жаткан эки малай өзүнчө сөзгө киришти:

– Муну жаман кылдың. Улуу кишиге бекер кол кайырдың. Арты жакшы болбайт. Тузга кара санаган жаман, – деди Байболот беркиден азыраак улуураак жашына ыйгара сүйлөп. Анын сөзүн Абдыракман жактырган жок. Ачууланып кетти. Дудук эмече сүйлөбөй жүргөнүн, эмне дебесин ың-жыңы жок баш ийген күндө да ырайым кылбаганын акыры чатак менен бүткөнүн айтты.

– Адам кейпинен чыгып калдык экөөбүз тең. Сен башта эле чыккансын, мен жакындан бери адам кейпинен кете баштадым. Уркуя көзүмү ачты. Такыр акы сурабайбыз. Эмне, биз мал бекенбиз. Эшектин күчү адал, сүтү арам. Качанга чейин эзилип журөбүз? Ўйүбүз жок, жайыбыз жок. Жатканыбыз жайы, кышы бастырманын асты. Бизди кудай урбаса, мындай элди карасак боло.

Эй, тиги Парпы бизден артык беле? Катын алыш, үйлүү болду. Биз акыбызды доолап ала албай оозубузду ачып жүрөбүз, – деп Абдыракман тишин кычыратты.

Бактылуу менен байлашпа, таалайлуу менен талашпа», – деген макал бар. Тагдырда көрөр күнүбүз ушу болсо кантебиз. Мен деле кээде үй-жай күтсөм деп тилем. Кана? Бовоит. Кевейт ойлогон ой. Отуруп каласың санаана жендирип, – деди Байболот арманын айтып. – Алкымдан албасаң болот эле. Ал кекчили. Унутпай калды. Бир балаага кириптер кылбай койбойт. Унчукпай жүр десе болбой акыры деги кептелдиң. Мага эчтеме деген жок. Андайды унчукпай жеңүү керек. Акылдуусунасың менден. Акылдуу киши минтпейт, – деди Байболот тигинден кыраакы боло сүйлөп.

Бул арада Абдыракмандын оюна башка урунду. Кээ бир күндөрдө Эшмат экөөнү эки жерге кароолдотуп койчу. «Качан мен айтмайын, өзүм белги бермейин ордуңардан жылбай тургула. Үй жакка келатса кабар бергиле», – дечү. Айткандай алар какайып карап турушчу. Кээ бир түнү таң атырышчу Эшмат койгон жерден кетишпей. Бүгүн эл жаттарда дагы ошентип экөөнү эки жерге койгон. Уйкулары келгенде барып жатып алышкан. Бир жаман жери ошентип кароолго койгондо үйгө ким келет? Алар эмне иш кылат? Ал жөнүндө тигил экөө такыр билчү эмес. Билүүгө кызыкчу да эмес. Аларды билүүнү уят ойлошчу. Так ошентип аларга Эшмат үйрөткөн. Эми Абдыракмандын оюна ошополор түштү. Сезими жандана баштады. Эшматтан шекший кетти. «Ырас эле, бул эмне болгон киши? Эмне учун тун ичинде тааныбаган кишилер келишет? Күндүз эле келбейби соо кишилер болсо? Бүгүн да келди бирөө. Мындай кишилерди билип коюш жаман болбайт эле да», – деди анын ою. Аナン бая Эшматтын ишенбестик туудура сүйлөгөнүн көңүлгө салды: «Мен аны бир тууган көрчү элем, кайнаса каны кошулбаганын бүгүн билдим. Алам мындан кийин акымы. Тырмактай акча берип коюп кутулдум деп ойлоп калды. Кутулта койбосмун аны. Эртең дагы доолайм.

Бүгүн мизин майтардым. Алкымдан алганым дурус болду.
Атаңдын көрү маа кочураңдайт жөн койсо!»

– Байболот! Ай, Байболот! Уктаган жоксуңбу? Мен азыр эмне ойлоп жатканымды билесиңби?

– Жок.

– Эшмат кулактарды жашырып жүрөт.

– Эмне?

– Эшмат басмачы, кулак жашырып жүрөт.

– Кой, бирөөнүн күнөөсүн көтөрбө. Акыретке барганда тозокко түшөсүң. Кайдан көрдүң анын кулак катып жүргөнүн?

– Сен экөөбүз неге кароолго туруп жүрөбүз кай бир күндөрү?

– Чоң киши, иши болот андай-мындај.

– Басмачы кайтарып, чакчайып чыгып жүрөбүз.

– Койчу. Кантип билдин?

– Ушинтип ойлом.

– Кой, бирөөнүн күнөөсүн көтөрбө. Келет да, кетет да киши.

– Ырас кылдым ээ, бакалоордон алыш. Мындан кийин унутпас болду. Мен антпесем бул акча жок эле. Эртең мен базардан кийим алам.

– Көйнөктөн жүдөдүм. Бир жакшы көйнөк кийсем...

Короз чакырды. Ал күндөгүдөн башкача чакырды. Үнү заңгырап деле алыска кетти. Абыракман менен Байболоттун уйкулары келди. Кобурашып жатып уктап кетиши.

«Чачтуу думана камалган экен, түрмөнү тешип качып кетиптири» – деген кабар айылды дүңк эттириди. Анын түрмөгө түшкөнүн, качып кеткенин ар ким ар башкача жорушту. Андай чакта бирди-эки кылып айтчуулар чет-тен чыгат. Биринен бирди уксаң, башкасынан башканы угуп, баш катып калды.

– Чачтуу думананы карматкан Мадымар уулу менен Уркуя э肯, – деп бирөөлөрү айтса:

– Гайвалы да бар имиш. Баары чогуу кылган турат, – деп экинчиси айтты.

– Герейт-Шорондон түндө ат уурдалыптыр, – деди чилмендеген бир сары киши деле чоочуй, чуу чыгара сүйлөп.

– Чачтуу думана алды аны, – деди бою бир карыш, сакалы эки карыш деп жомокто айтчу немедей кодондоп, дердейген таноосуна жумуртка батып кетчүүдөй көрүнгөн киши. Анан калса колу, бети, ал тургай көкүрөгүнө дайре жун.

– Ат жоголуптур дединбى? Кайдан уктуң? Бирди-эки кылып айдатчу элең, сага ишөнүү да кыйын, ырасын айтчы, уктуңбу, өзүң чыгардыңбы? – деген куркүйган узун бойлуу кишиге карап:

– Ишенбесең ишенбей эле гой. Мен сени ишенсин деп айтпайм. Уурдаганды уурдады дештин эмнеси жаман. Андан башкасын да укканбыз, сиз үйдө күлдү булакай болуп түтүнгө ышталып жатканда, катыныца чай кайнатып бералбай. Айтамгадан бирөөнүн иригин алмакчы болуп дувалын бузган э肯, ээси тууп калып алдырбаптыр. Чачтуу думананын кылганы. Кыйкырыптыр дешет «дагы келемин». Мени карматкандардын жазасын колуна беремин деген э肯. Чачтуу думанага тийип болобу, – деди аны менен нечен жылы бирге журуп сырдана болгон эмече. Анын сөзүн байкай койгон тиги узун моюн:

– Задиси жаман ит элең, сен ага малай болуп жургөн-дөн соосуңбу? Эртең менен чыгат бир сасык жыт, кечинде чыгат бир сасык жыт, кайдан чыгат десем үйүмдөгү көрпөм сасып калган турат, деп бирөө айткандай, сасык жыттай сөздөрдүн баарысы сенден чыгат окшойт. Нор-масын аткарбаган калкозчулардын баарысын кулакка тартат э肯 дегенди сенден уктум беле ө-өгүнү? Ушу сен соо эмессин, кодондоп алыш. Суурдун айгыры болбой жән журсөңчү. Бир күнү колго түшсөң мөңкүп чыга албай



калышп жүрбө, тилиндин азабын тартып, – деп кызырып-татарып кетти.

– Ой, ит о-ой, айтып отурганын көрдүңөрбү мунун. Ой бети ылайдай сенден укпадым беле? Кой, дөөдүрөбөй жүру деп какпай койдум беле сени? «Шыпьра-таскақ баарына катуу тапшырма берет. Мындан ары баарысы катуу тапшырма менен жашайт. Аткарганы аткарат, аткарбаганы айдалат, жер ооп» – деген сөз сенден чыккан. Алдагы эбиреген тилин айткан, ээ-жaa бербей сүйлөп. Керек болсо бетине кооп берем ушу элдин көзүнчө. Эмне, мени кулактардын үгүтчүсү дегиң барбы? Басмачылардын үгүтчүсү дегиң барбы? Тапкан экенсиң?!

Бою бир карыш киши өтө бәэжай экен, берки узун моюнду ооз ачыrbай салды. Ал бирди айткыча берки жүздү айтты. Акыры узун моюн жадаганда, сөз менен ала албасын билгенде чыканак менен кооп калды:

– Басээ, жаагыңы!

– И-и, бөйрөгүм? Сойду! Кармагыла! О-о, ак ниеттер, кармагыла мобу басмачынын тыңчысын! Бөйрөгүмү эзип салды, – деди кодондогон эме. – Сен мени атайы бөйрөкө урасың э?! Бөйрөгүм оору экенин билип туруп ошондой кыласың э?! Ме сага!

Кодондогон киши узун моюнду башы менен сүздү. Тиги жыгылып кете жаздал аз жерден калды. Анткени анын сүзүп жиберерин билген эмес. Аздан соң экөө жакалашып калды. Эл барышп ажыратпаганда бир далай жерге барышп токтомок эле.

Узун моюн киши күчтүү экен, кодогайду кодондото желкеден кармап көтөргөн бойдон алышп барышп там сүздүргөн.

– Огеле башың кычышып турса мобуга ур, – деп туруп.

– Сениби! Бу бойдон кутула албассың! Эми эле кезин келет!

– Бар ээ ары, жерден чыккансып сүйлөбөй! Ириген сөзду атпай жүр.

Булар минтип сүйлөшүп жатканда ырас эле райондон бирөө чачтуу думана түрмөдөн качканын айткан. Жели чыга түшкөн кодогой киши кайта кырданган:

– И, эмне дээр экенсиз эми. Калп бекен? Э-эй узун жото! Сүйлөбейсүңбү? Дагы бирдеме деп койбойсүңбү? – деген кырданып. Сага өрт чыгартып эле койсо. Чачтуу думанаң менен жерге кир!

– Авайлап сүйлө эси жок. Чачтуу думана бирөө эместир. Ушу тургандарыбыздын ичинде деле анын тыңчсы бардыр. Кылт эттирип жеткирип койсо, үкүдөй болуп түндөсү жетип келип жүрбөсүн. Көүзанда басмачылар бар экен. Чачтуу думана аларды билбей койбос, – деди алиги кодогой.

– Тыңчсы болсо эле, ошо сен. Жер кенедей болгон урган, эми карыганда койсоңчу иплас ишти. Басып кеткен жериңдин баарысына сасык жыт чачып жүрөсүң, – деп узун моюн ага жакындал баратты. Көзү кызырып, эрк болсо мыкчып жиберчүдөй түрлөндү:

– Койгула. Чачтуу думана жеп жибермек беле бирөөнү. Дүрбөлөң чыгаруунун кереги эмне жөнү жок, – деди жаны эле атчан келип токтой калган карыя. Ал бир ат жетелеп алган экен. Кодогой кишинин айтканы ошол ат болчу. Бая ат көрдүнөрбү деп өтүп кеткен. Анын сөзүн лыпп илип алыш кодогой киши алыш учкан. Заматтын ортосунда ага Чачтуу думананы жабыштырып, сапырыштырып жиберген.

– А-ай бала!

Кодогой киши калп эле кетип бараткан бир баланы чакырган болуп кылт берди. Бети ачылып каларынан коркту.

Жүз метрче узабай астынан бир киши чыгып, Уркуя чакырып жатканын айтты. Жүрөгү дик дей түшкөн менен укмаксан болуп баса берди. Ага болбой тиги киши дагы кайталады. Дагы укмаксан болду эле, ийинден тартып:

– Уркуя чакырып жатат дейм. Эмне кулакты жапырып качасың? Кантордо күтүп турат. Бар, – деди.



— Анда менин жумушум жок. Барбайм. Айтып кой ошо катынга, барбай койду де. Мен анын каякка айдаса ошо жакка айдала турган калкозчусу эмесмин. Менин атым жеке чарба. Тапшырмасын төлөп бергем эбак эле. Эмне акысы калган экен менде? Алиги элүү башы болуп калдандаган эри бирдеме деген го. Үрө берсин, — деди мурду менен бир тийип.

— Мaa баары бир. Айтып кой деген, айттым. Барсан, койсоң өзүң бил. Жооп берүүчү сен, — тиги киши шарт бурулуп кетип калды. Ал кетер замат кодондогон кишини дүрбөлөң баса баштады. Барбаса бир чатак болчудай сезди. Шарт бирөөнүн огородуна кирип, аны бойлой чуркап, түз жолго салды да, чакырып келгенден мурун жетти. Уркуя kontордун эшигинин астында турган экен. Жанында Гайвалы Мадымар уулу бар.

Кодогой киши деле эпилдеп-жапылдап салам айтты. Жылмайгысы келбесе деле жылмайган болду. Көзүндө кайнап турган заарын жашырууга тырышкан менен жашыра албады. Андай чакта ал токтолуп турчу эмес. Сөзду эмнеден баштарды эч кимден сурачу эмес.

— Жанагы чабарманбы? Эмне ал? Оозу жаман экен капырдын. Ириген ооздон чириген кеп чыгат. Аны айтса ушак болот. Айтпай кетсем башкадан угасыз. — Кодогой киши көздөрүн жүлжүйтүп, кулактарын жапыра калды. Эч ким укпасын дегендей эки жагын каранды. — Бери болсоңуз, эмне дегенин шыбырап коёун. — Ал жакындан келатты. Уркуя тим койду. Чыдап бардык сөзүн укмакчы болду. — Ал анык ала ойлуу экен. «Барба. Сен анын каякка айдаса айдала турган калкозчусу белең. Сенин атың жеке чарба. Эмне акысы бар экен, төлөрүңү төлөп берген соң. Ал калкозчуларына райис болсун. Мага жолбой жүр дегин. Андай катын башчы болбой ак койсун», — дегин деп айтат. Бул баягы аты чыккан бузуку эмеспи. Ага ишенген киши үйсүз калбайбы. Ой, көйкашка о-ой. Ачуунуз келбесин андай эси жок го. Ойлоду окшойт, ал айтса мен көнүп берет деп. Менде да баш бар.

Баланын атасымын мен деле. Үйүм үстүмдө, катынным кашымда менин.

Уркуя чабарманына ишенчү. Эмне тапшырса так аткарып, эки сөз сүйлөбөгөн эме деп билчү. Мунун айтып отурган сөзү катуу угулду. Бирок Уркуя бирөө айтып койду деп канын кызытуу, дүрбөлөң салуу, же капала-нуу дегенди билчү эмес. Өзү текшерип ишеммейин камы-рабай тура берчү. Азыр дагы ошентти.

— Атыңыз сиздин Үтүрбү? Буердин элинин көбүнүн атын билбейм. Мындай көрсөм баарын эле тааныйм, атын билбейм. Ошо жагынан айып бар. Капа болбоңуз атымы билбейт деп, — деди Уркуя өтө сылыктык менен мамиле кылыш.

— Кодоң дей берициз. Атымды унутуп калышкан. Кодоң дешет. Өгүнү айыл кеңешинен налог келиптири. Кодонбай уулу деп коюоптур, атам Кодонбай болуп калыштыр. Үтүр дегендөн ошо Кодоң деген жакшы угулат эми. Аナン жанагы чабарманыңыз барбы? Ой, жеткен мыттайым көрүнөт. Көзү жаман тура, түлкүнүкүндөй ойноктоп.

— Сизди сотко бердик, Кодоң!

— Апек!

— Сотко бердик. Сизди соттобосо, айыл ичи бузулуп баратат.

Уркуя бул сөздү өтө эле калбаат, деле эчтеме болуп жатпагандай токтоолук менен айтты. Бирок Кодондун көзү алай түштү. Анын дердэйген таноолору баштагыдан бетер дердэйди. Сакалы узарып кетти окшойт. Үстүнкү эрди акырындап жыйрылып, жылмаймак болду эле, такыр күбүлүп калган үстүнкү тиштеринин орду аңшайып жаман көрүндү. Узун тили соймондол ошондо да бирдемелерди өз ичинен айттып жатты. Эмне деп жатканын Уркуя түшүнгөндөй болду.

— Эмне учун? Мен акмын.

— Билебиз. Көп чыдадык. Эми чыдай албайбыз. Эл бузулуп кетсе, сиз мага калкоз болуп бербейсиз. Айты-

нызычы, өз күнөөңүздү өзүңүз сүйлөңүзчү. Чынын айтып кечирим сурасаңыз, балким азырак күнөөңүздү женил-дeterбиз.

Кодондун кодойгон бою жөн эле жылаандай сойлоду. Имерилип Уркуянын аягына бир чыгып, биятгына бир чыгып, ирмемде оозунан жүз сез чыгып жатты. Эмне деп жатканы такыр түшүнүксүз болду. Бир сезду айтса, так ошол эле сезду анын артынан тетири сүйлөйт. Бирөөнү эми эле мактаса, анын артынан так ошонун өзүн жамандайт. Бир сүйлөмдү сүйлөп алыш, аны ошол замат кайта тетири бурага да, онкосунан кайталайт. Ошентип отуруп бир топто барып токтой калды.

– Мен акмын. Бирөөлөр ушактаса керек. Ишенбеңиз. Кантин эле ушу сакалым менен элди бузайыи. Мен куудулданган болом, кәэде бирдемелер дөөдүрөп сүйлөп. Ошону буруп кетишет экен, пейили жамандар. Башка ишициз жок беле, кетейин?

– Сизди кыштактан кетирели деп чечтик.

– Ыя? Кой, тамаша кылбаңыз? Өлүп калам го. Катын, балам бар. Аягыла. Күнөөлүүнү кетиргиле.

Эч кандай аны кетириүү жөнүндө сез болгон эмес. Уркуя жөн эле сынап айтты. Кодондун жаны чыгып кетти. Уркуянын өңүн байкап, чындыктын сырын сезди.

– Сиз төшөккө кирген жылаан болдуңуз биз учүн. Билгизбей чагып жатасыз. Биздин денебизге уу тараф жатат.

Уркуянын кебелбей сүйлөгөнү, анын күчү, өз ордунда ишеничтүү турушу Кодонду таң калтырды. Мындан мурун бет келип такыр сүйлөшкөн эмес. Баягы айылда жүргөн көп катындын бири көрчү. Ал турсун, кәэ бирөөлөр: «Уркуя антти, Уркуя минтти», – десе кыжыры келчү. «Ошо катынга ал жетпей калыптырбы? Кайдан чыга калды андай күчтүү катын?» – деп эч тиешеси жок сез болсо деле каны кайнап кетчү. Азыр асты менен кылган күйтүлүгү ишке ашпай, ага такыр көңүл бөлбөй койгон соң, андан кийинки кылган аракети тетири чыгып бараткан соң, эми кандай мамиле жасоону билбей калтаарый түштү.

- Менин үстүмөн ушак барбы? Ким айтты?
- Сиз өзүңүз бүтүндөй эле ушаксыз.
- Хе-хе, хе... койсоңуз. Мен акмын. Алиги чабарманыңызыз...
- Тарт! Чабарманга сөз тийгизбециз. Өзүңүз тууралу айтыңызыз... Убак жок. Эмне дейсиз өзүңүз тууралу? Айтпасаңыз кете берициз, баарысын билебиз.

Уркуя азга көз ирмебей тике карап турду. Уркуянын мөлтүрөгөн кой көзү азыр өтө сүрдүү. Ал ок болуп сайлып, Кодондун сезиминин тымтыракайын чыгарып жиберди. Эт-жүрөгүн аңтарып, мыжыгып жатты. Акырындал Уркуя ордунан турду. Ооз ачпай контордон чыга турган болду. Кодоң шашып калды. Так жолуна жата калды.

- Раис! Кагылайын раис! Мен...
- Кулак сизде.
- Бирпаска сабыр этициз, раис? Катын, балам бар, райым кылыңыз раис? Актан күйүп кетпейин, курдан какшатпаңыз, – деп Кодоң алаканын жайып тизеси менен жылды.
- Туруңуз өйдө.
- Ыя? Турайын.

Уркуя кайта келип ордуна отурду. Эмне дээр экен деп карап турду.

Тигинин көзүнөн кадимкидей эле жаш мөлтүлдөп кетти. Колдору менен дембелеп жашын аарчып жатышы кадимки мышык шилекейи менен бетин жууп жаткан кезине окшоду. Анын мытаамдык кылышын жатканына Уркуя жашыгын жок.

– Анткорлонбоңуз жөнү жок. Эмнеге ыйлап жатканаңызды билем. Айтыңызычы, ким сизге айтты чачтуу думана жөнүндө?

Чачтуу думана жөнүндөгү анын дөөдүрөгөнү эбак эле Уркуяга жеткен экен. «Бул кайдан укту? Бүгүн эле айта баштабадым беле?» – дегендей Кодоң Уркуяны селдейе карады.

- Чачтуу думана? Ким айтат аны?
- Сиз. Сиз айтасыз.



– Ит болоюн мен айтсам. Мен өзүм азыр уктуум. Момунда үчөө-төртөө жол боюнда кеп кылып отурушуптур. Койгула дедим жок сөздү. Мен айтып жинди бекенмин.

– Бүкүрдүн белин мурзө түзөйт деген кеп бар экен. Сиз түзөлбейт экенсиз. – Ошол кезде баягы чабарман келип калган. Аны көрө коюп Кодон коркмок тургай жандана түштү. – Мына келди өзү. Сураңыз ишенбесениз. Ай, раистин астында жооп берчи. Айткан жоксуңбу? «Барба Уркуяга. Кајакка айдаса кете берген сен анын калкозчусу эмессин», – деген жоксуңбу? Ана, өзүнөн сураңыз ишенбесениз.

Чабармандын өрүктөй сары өңү кызыл чийкил болуп барып, кубара түштү. Сөз чыкпай муунуп калды. Эмне дээрин билбей азга шаштысы кете түштү. Анткенин пайдаланып Кодон толуп жаткан ушакты дагы айтып салды. Чабарман сүйлөөнүн ордуна акырын гана жылып келатты. Анын көзү чындалп эле бузулуп кетти.

– Ача тилдүү кишиге келтек гана керек, – деди ал, Уркуя жанында турганын дагы эсинен чыгарып коюп. – Ме сага!

Чабармандын чоң муштуму шылк-шылк дей түштү. Уркуя чоочуп кетти. Ачуусу аябай келген экен, арандан зорго ажыратты. Калч-калч этип чабармандын тишишишине тийбей, кадимки үшүгөндөй болду. Көптө барып эсин жыйды да, уялып чыгып кетти.

– Өлтүрдү! Жардам! Карма! О-о, союп салды!..

Кодон бакырган бойdon контордон чыкты. Анын мурдунан кан агып кетиптир. Чоң таносунун бири кыпчыла түшүптур. Көчөнүн дал ортосуна туруп алып өткөн, кеткенди токтото берди. Аナン жин ургандай болуп чуркап бир короого кирди. Короонун далдаасына тура калып алкымын узун тырмактары менен өзү аткып-аткып алды. Керилип туруп өзүн өзү көзгө муштады. Көзүнөн от чагыла түштү. Колунун жонун тиштеп үзүп алды. Аナン баягыдай бакырган бойdon көчөгө чыкты. Анын үнүн угуп те төмөндөн катыны келатты.

– А-а союп салды! А-а жардам! – деген эле үнү угулат. Чачы өсүп кеткен. Көйнөктүн бир этеги айрык экен, анысын үзө басып келатат. Оозу бир жагына кыйшайып, көкүрөгү бүтүндөй көбүк. Ошентип катыны бир жактан, эри бир жактан чuu чыгарып, айыл ичи кандай, заматтын ортосунда бул окуя чоң сөзгө айланды.

– Уркуя сабап коюптур, – деди бир катын, контор жактан келип. – Байкүшкү убал болгон экен.

– Ү-ү, ү-ү!

Кодон кадимкидей эле үңүлдөп, башын мыкчып алып ыйлап жолдун дал ортосунда отурду. Анын эки бети, көзү шишип чыкты. Моюну тытылып кеткен. Аны көрүнгөндүн баарысына көргөзүп катыны үнүнүн болушунча чаңкылдап жатты. Ошол кезде атчан Эшмат келди:

– Бул эмне? Бирөө өлгөндөн сообу?

– Уркуя.

Уркуя жөнүндөгү сөз Эшматка жага түштү.

– Эмне болду? Айт тезирек. Урдубу?

– Урду. Өлтүрүп коё жаздады. Мен байкүшту көрүнгөн киши шылдыңдайт. Ушундан көрөкчө өлгөн артык. О-о, куу тумшук, Кодон! Суу тумшук, Кодон!

– Кандай акысы бар экен урууга анын? Кантин урду?

– Көрбәйсүзбү кантин урганын.

– Тартчы мындай колунду.

– Көзүм чыгып кете жаздады.

– Түшүнүктүү. Э-эй бала, аркы Уркуяны чакырып койчу. Менин конторума келсин. Айыл кеңешинин төрагасы Эшмат чакырып кетти де.

Эшмат суусар тебетейди атайы кырданта кийип, узөнгүнү чирене тепкен бойдон, кыбасы кана жөнөп калды.

Кодон үйдөн бакырып чыкканда эле эшикте турган Мадымар уулу менен раистин орун басары Гайвалы конторго кирип барышкан. Чабарман безгек болгондой калчылдап турганын көрүп:



– Сабыр этициз. Жакшы иш болгон жок. Сабыр этициз. Мындай немеге кол тийгизип кереги әмне. Бекер кылдыңыз, – деди Уркуя, акырын басып жанына келип.

Анан ошонуку жакшыбы, ак жерден каралайт мени. Мен кантип ошентип айтайын. Оозунун жаманына не бересиң, капкайдагы булганың сөздөрдү чубуртуп, – деди чабарман.

– Әмне болуп кетти? – деди Мадымар уулу Тешебай сур көзүн сүрдүү кадай берип, чабарманга карап сүйлөп.

– Кодонду кудай уруп жатат.

– Кан кызуулук кылып койду. Тийбөө керек эле. Жалаакорго жалаа керек. Чертип койсоң болду, андан кийинкисин өзү билет. Союл менен төбөгө бирөөгө чаптырып алыш чуу салат. Бир кулагын тырмагың чийип кетсе, экинчи кулагын бычак менен кесип салып жалаага жыкчулар ошолор әмеспи, – деп Уркуя аябай өкүнүп сүйлөдү.

– Көзү томуюп кетиптири. Эки бети шишик. Моюну дагы тытылып калыптыр. Өзү бир жактан, катыны бир жактан чыгып буларды кудаа уруп жатат, – деп Гайвалий каңырыгы түтөй сүйлөдү. Уркуя әми эле өзү айткан сөзү келгенин сезе койду:

– Ой, анын көзүнө эч ким тийген жок. Эки жаакка эки муштаганын көрдүм, – деп Уркуя чынын айтты.

– Уркуя сабап салды деп жатат келген-кеткендин баарына, – деди Мадымар уулу ызалана сүйлөп. – Буларга шылтоо гана керек. Жумуртқадан кыр табалбай турган эмелерге...

– Мени урду дедиби?

Уркуя салмақтуу гана сүйлөдү. Өңү кыпкызыл болуп кетти. Ичинде кайнап турган менен тышка чыгарган жок.

– Мен! Мына мен, аны урган! Уркуяга сөз тийгизбесин! Мен! Чабарман өз төшүн өзү килейген чоң муштуму менен коюп-коюп алды.

– Сабыр кылышыз. Болор иш болгон соң, кан кызытуу артык баш, – деди Уркуя. – Сөз таппай араң турушкан эле, әми булардын чырагына май тамды. Болду. Иш

иштейли. Гайвалы сиз сууга барыңызы. Калинин колхозу алыш кетти дейби? Мамаша акеге айтыңыз, кечке көй турсун деп көрүңүз. Алардын дөөмөтү эле, ошондой болсо да кечке бере турсун. Аз эле буудай калды де.

– Бербейт го.

– Жатып өлгөнчө, атып өл. Бербесе кантебиз. Жок десе әкинчи сөз катпаңыз. Катуу талап кылган жарабайт. Ал кенен киши эле, марттык кылар, – деп Уркуя айтты. – Жөнө. Кодондун сырсы маалим барыга. Ал айылга чuu салат. Аңсыз да күндө дүрбөлөң түшүрүп жатчу эле, эми ага иш табылды.

Баары кетип, контордо Уркуя менен Мадымар уулугана калды. Экөө азга жер карап отурушту. Акыры сөздү Мадымар уулу баштады:

– Эшмат болуп бир тобу биздин ишке кол сала баштады го. Күн көргөзбөс болду го, – деди.

– Менин оюм дагы ошондой. Кечээ эки малайын чакырдым. Сөз айтпайт таштай болуп катып. Акырындап жибиттим. Акыларын бербейт экен. Итче жумшайт экен. Баягы биз айткан сөз чын чыкты. Үйүнө түн жамынып кишилер келет экен.

– Чачтуу думана келип түнөп кетти деген кабар бар.

– Эшматтыкынабы?

– Ооба. Ал ат мингизип жөнөтүптүр дейт.

– Ким айтат? Ишенчиликтүү кишиби деги?

– Алиги киши.

– А-а, анда калп болбойт. Кармаса болмок экен.

– Байкоостон туруп кетирип жибериптир. Карап туруп көзүм илинип кетиптирип дейт. Аркы үйдүн ити үргөндө чаап барса, сыйып жөнөгөн эки караанды көрүптур. Ошол эле.

– Буудайды мойнуна албай жатат. Эмне кылабыз? Ким алыш келип бергенин билсек жецил болор эле. Эшмат эле алды. Таразачы какшап турат. Өңү-түсүн айтса Эшматтын өзү. Ал атчан туруптур, арабага салып бүткүчө жанында күтүп.

– Эшматты ээрчитип барып көздөштүрсөк кантет?



– Башын кесип алса да барбас. Барган менен андай эмэ мойнуна алабы? Буларда бет жок эмеспи.

– Табылат.

Ошол кезде алиги Эшмат жумшаган бала кирди. Чакырып кеткенин айтты. Мадымар уулу менен Уркуя бирин-бири тиктеди.

– Барбаңыз, – деди аздан соң Мадымар уулу. – Керек болсо аны партия ячейкасының бюросуна салабыз. Жоктон тапкансып сүйүнүп кеткен турға. Ага ушундай учур керек.

– Барбасам болбойт го. Келбей койду, коркту деп жүрбөсүн.

– Десе десин. Кодонду билбеген киши барбы. Тилими алсаңыз, барбаганыңыз оң.

Уркуя азга ойлонуп калды. Ошол тапта анын көзүнө Кодондун кейипи тартыла түштү. Ал жийиркенип мурдун чүйүрдү.

– Жыйналыш чакырыш керек. Эл ичи дуу-дуу болуп, минтип ушакчылар калкозгө каршы сөз таратып жатышат. Бир топ кожолук кетип калышты. Кеткени кетти, эми калганын бекемдөө керек. Түшүндүрүп койбосок болбойт элге, – деди Уркуя.

Аз эле убактын ортосунда Уркуяны чакырып эки киши келди. Уркуя Мадымар уулунун айтуу боюнча барбай койду.

* * *

Сыртында зымпыйып билмексен болгон менен Эшмат ичинде ат башындай алтын тапкандай сүйүнгөн. Кызыл ала кан кылып Кодонду ээрчиткен бойдон конторуна алыш барган. Катыны экөөнү катарлаш отургузуп коюп акт жаздырган. Экөөнүн төң бармагын бастырып, актыны алыш калышп, тигилерди үйүнө жөнөткөн. Кодон катынын ээрчитип алыш үйүнө келгиче жолду карай көрүнгөндүн баарына жайган. «Уркуя деген басмачы чыкты. Барган кишинин баарын токмоктоп жатат. Калкозгө кирбекен-

дин барысын сабайт. Таяктын астына алыш жатып киргизем деп бакырып-өкүрүп жатат» – деди. Кээси ишенсе да, кээси ишенген жок. Уркуя анчалыгына бара турган зайдып эместикин эскерип, ийиндерин куушурду.

Кодоң катынын ээрчитип үйүнө келгенче чын эле бети, көзү тултуюп чыгып кетти. Жууп-тазалап болуп күзгүгө каранды эле, башта эле суук өңү ого бетер суук боло түшкөнүн көрдү. «Көзүм чыгып кете жаздаган экен. Кудай сактап калыптыр. Ушунчалык ургандай болгон жок элем, капырай. Капкайдан көзгө урганымды карасаң», – деп ойлоду. Саал коркуп калды.

– Ушунчалык сабап жатса кол көтөрө алган жоксунбу? Өл, ошо телтейген катындан таяк жегенче? – деди бир кезде Кодондун зайдыбы.

– Катын токмоктоптурбу? Берки чабарман, – деди мурдун алаканы менен жана берип.

– Эмне? Уркуя урду дебедиң беле, өлүгүңү көрэйүн. Кайсы бетиң менен айтып отурасың бул сөздү? А-ай, бери карабы. Кебетең менен куруп кал тостойгон. Уркуя урган жок дечи?

– Катын эркекти урчу беле?

– Анан эмне дедиң Эшматка? Сени кудай урганда, баягы кара бетиң аябай каарган го. Ой, чын айтчы, урган жокпу?

– Чабарман урган.

– Тү, бетпак! Мен бармак басып бербедимби. Эртең эмне дейм элге?

– Отур, чаңкылдабай! Анын кеби башкада.

– Кебиң менен жерге кир! Урбаган кишини урду дей бересиңби? Кантип бирөөнүн күнөөсүң көтөрөсүң уялбай?

– Отурсан чаңкылдабай!

– Отурбайм! Айтам барып Эшматка! Убал эмеспи Уркуяга, ак жерден караганса.

Катыны жөнөй турган болду эле, Кодоң этектен алды.

– Отур. Эмнени билет экенсиң. Ал катындын кылбаганы калган жок.



Кодондун бул сөзү аялынын акылын айран кылды. Мурда ал Уркуя жөнүндө бирдеме десе аркырап беттен алчу. «Менин эримен айлан. Сен боло калганда кайта аны актай сүйлөчү. Аялынын сырын билип ошентчү. Сыртынан багып ал Уркуяны сынына толтуруп жүрчү. Аялдын ичинен чыккан бир гана Меркет-Муркуттан эмес, жалпы эле кыргыз элиниң түштүгүнөн чыккан даңктуу киши ошо деп укчу. Өзүнүн билими деле жок болуп турup билимдүүлөрдөн билгичтик менен эл башкарышын даңаза менен айтчу. Кээде астынан чыгып калганда ийменип, ызат кылышып жол бергени, жылмайып, жүзүндө болгон бардык мээримин тышка чыгарып суйкая узатканы ошондон. «Ал катындын кылбаганы калган жок», – деген сөз күтүлбөгөн кабар, болгондо да суук кабар өндөндү. «Эгер чындал эле ал бизге жамандык кылыш жүрсө, мен аны укпаган болсом, анда ага убал жок», – деди Кодондун зайыбынын ою.

Сен Кодон, мaa билгеници жашырба. Айт. Уркуяны мен жерге сууга тийгишибей мактап журөм. Сенин сөзүң мындай чыгып отурат. Эмне жамандык кылды бизге?

– Өзүндөн башканы ойлобойт окшойсуц. Бизге жамандык кылбаган менен башкага кылыш жатат. Отур тыйралактабай. Үй оокатыңы бил.

– Ой, Кодон! Бирөөнө кылган жамандыктын бизге тиешеси кандай? Өз башындын актыгын билсең болбойбу? Сени мен көп талашам, аркы-берки ала качкы сөздөн. Сен соо эмес болуп жүрбө?

Кодондон зайыбы бирдеменин четин сезгендей болду. Бирөө эри жөнүндө бирдеме десе аркырап беттен алчу. «Менин эримен айлан. Сен маа жакшы эриңи бербей эле кой. Андай жалган сөзүндү мага айтпа», – дечу. Үйдө момпоюп сыр билгизбей жүргөн менен тышта кылгылыхты кылышп жүргөнүн чын эле билчү эмес. «Калп эле көрө албастыктан кай бирөөлөр айтышат. Биз артык тиштем нан чайнаганыбызды да кызганышат», – деген өгүнү он бут буудай алыш келгенде. Так үзүмчүлүк ке-

зинде он бут буудайдын үйгө келиши зайыбынын көңүлүн ачкан. Мурдагыдан бетер кадырлап калган. Качан кыйналып турганда кайдан-жайдан бирдеме таап келип калышын табышкөр ойлоочу. Кайдан апкелгенин сурасу эмес. Терип-тепчили сурай бериш, эркектин ишине кийлигишиш ал ылайыксыз дечү. Кодоңдун сөзүнөн улам анын таптакыр уктап жаткан сезими көз ачкансыды. Ал еткөн-кеткенди ойлой баштады. Бир кезде торпоктой болгон ирик жетелеп келип түн ичинде сойгон. Дагы дагы ошол өндүүлөр чубап кербендөй тартылды. Аңгыча дагы Уркуяны эстеди. Канчалык жаман көрөйүн деген менен анте албады. Бирин-серин болбосо, элдин баарысы жакшы дешет. «Кайдан эле менин эриме жакпай калды?» – деген суроо келди көөнүнө. Эмне күнөөсү бар экенин айтышын талап кылды. Күйөөсү бултактап болгон жок. Сыр алдырып койду, күнөөсү жок экени жөнүндө. Эми зайыбы Кодонду желкелеп алды.

– Айт. Бирөөнүн күнөөсүн алган болбойт. Жалган күнөөлөсөң тозокко түшөсүң. Көзүндөн шек санап турам.

– Катын деген үйдү билет, тыш менен ишиң болбосун. Эркектин ишине ким коюптур кийлигишкенди?

Кодоң зайыбын атынан айтпай калган. «Катын» дечү. Кошуналары деле эрин туурап Катын дейчү. Ошентип өз аты өчүп ал Катын атыгып кеткен.

– Эркектин ишине мени неге аралаштырдың? Неге бармак бастырдың? Мени урган жок Уркуя. Сени да урбаптыр. Кантип күнөөлөйбүз деп отурам ак кишини?

– Кем жаман, сен эмнени билет экенесиң үйдө жатыш алыш. Ал бизди кулакка тартканы жатыптыр. Эшмат болбосо эмгиче те Украина тентип журмөк экенбиз. Эшматка ыракмат айт, бизди колдоп калган Уктуңбу? – Кодоң сөздү башка жакка чаргытты. Катын чоочуп кетти. Ан сайын Кодоң журөгүн түшүрө сүйлөдү. Болбогон бир коркунучтуу далилдерди келтирип жатты. О көптө барып кайта эсине келди. Дагы эле Уркуяны жамандыкка кыя албады. Келбеттүү, токтоо аялдын элеси көзүнө көрүнүп туруп алды.



– Сен Кодоң, соо эмессиң. Сөзүң эки ача чыгып жатат. Кулакка тартам дегенин айткан эмессиң мындан мурун.

– Коркпосун дегем, урган! Эмне, сүйүнчүлөмөк белем сага.

– Калкозго өт деп жүрөт дегениң кана? Ой, эмне деп отурасың уялбай. Өзү калкозго өткүлө деп жүрүп кантип кулакка тартууну ойлосун, яя?

– Эмне? Кулакка? Жинди болгондон соосунбу? Качан мен кулакка тартам деди деген сөздү айттым?

Кодоң эми эле айткан сөзүн тана кетти. Катындын көзү чакырайып чанагынан чыгып баратты. Жалпайган мурду ого бетер жалпайып бетине жабышып, чоюла түштү. Кодоң айтканын айтып, такыр кебелген жок.

– Ой, Кодоң. Айткан жоксунбу ырас эле? Мен уккан жокмунбу?

– Ит болоюн айтканым жок. Жинди болуптурмунбу, айтылбаган сөздү айттым дегидей.

– Карганба, уяты жок! Сен ушундай белең кокуй? Кодоң болбой коделек болуп калсаң кана!..

Катын ыза болду. Ыйлап жиберип токтоду. Эми ал он бут буудай! тууралу ойлоду. «Муну кайдан алды Кодоң? Он түгүл, бир бут буудай табуу кыйын болуп турганда, ким берди буга? Токточу. Кечээ: эки катындын сүйлөшүп турган сөзү кандай сөз? Калкоздун жүз элүү бут буудайын алыш кетиптир дештиби? Ким алат? Кантип алат? Барган кишиге эле тамеки союзу кармата береби? Жок, Кодоң андан албайт. Ким берет буга? Ой, өгүнү жоголуп кетип келди... Шапалагы бар эле, ээ колунда? Араба айдабаса аны эмне кылат? Шапалак, шапалак»...

– Өгүнкү шапалак кимдики эле, Кодоң?

Чорт берилген суроого Кодоң түз эле жооп кайтарды. Суроосуна кайта суроо коё сүйлөдү:

– Шапалак дегениң эмне? Жинди болуп турасыңбы катын?

– Өгүнү жоголуп кетип келчүдөчү? Шапалак алыш келдин. Эмне болгон шапалак ал?

— Көзүңө түрдүү укмуштар көрүнчү болду сенин, катын! Шапалак деген эмне? Өмүрү колума кармай элекмин, андай эмени. Жөн отурчу. дөөдүрөбөй. Бирөө укса чын көрет. Доктурга барсаң боло. Мээци текшерип көрдесе болбойсун, сен шордуу онбай калып жүрбө.

Катын сопсоо турса да түктөйө түштү. Ал ар бир нерсеге бат ишенчү. Өңүн күзгүгө карады. Өңүнөн бирдеменин шегин тапкансызы. Андан кийин чын эле башы ооруду.

— Өңүм кандай менин? Саргарып турабы?

— Кабыктай болуп катып кеттиң. Аясаңчы өзүндү. Өмүр адамга бир эле келет. Төшөккө бир жатып калсан тууп алган балаң күйбөйт.

— Тетиги келаткан ким?

8

Уркуя Эшмат менен жолугуп, көчөгө чыкты. Эшматтын бүтүгүй көзү ого бетер бүтүп, ансыз да имерилии турган мурут сөрөйүн ого бетер чыйрата берип, деле жымындал тосту. Кодонду ургандыгы жөнүндө түшүнүк жазып беришин сурады. Көп деле сөз айткан жок, бардык суроолору кыска болду. Уркуя түшүнүк жазып берер, бербесин айтпай гана чыгып кетти.

Жолдо баратып Уркуя аркы-беркини ойлоду. Азыркы кездин өтө кыйындыгы аны сүрдөтпөй койгон жок. Айрым кишилердин астыртадан тооруп жүрүшү шек туудурду. «Кодонду ким түрттү? Чабарман урса эмне үчүн жалаасын мага жапкантай? Мен ага эмне жамандык кылдым? Калкозго өт десем болбой койду. Баса, ал кантип оокат кылыш журөт? Колунда малы жок болсо...» деди Уркуя өзүнө өзү кенеше берип. Бара жаткан ишин унугуп, бир кезде караса ошо Кодондукуна жетип калыптыр. Кодон катыны экөө кажылдашып жаткан үстүнөн чыкты. Уркуя келгенин көрүп экөө тең тып боло түштү. Бирин-бири тиктешкени: «Эми эмне кылабыз?» дегенге окшоду. Алардын кысыла түшкөнүн байкап Уркуя сөздү өзү баштады. Асты



менен жалпы эле алардын ал-жайын сурады. Үйүнө кирип турмушун көрдү. Жүдөө турушат экен. Колхоз жакшы экенин, эгин бышып келатканын, жакында колхозчулар эмгек күн аларын айтты. Деле Кодоң экөөнүн ортосунда эчтеме болбогондой мамиле кылды. Сөзду биринчи болуп баштоодон качты. Акыры чыдабай кетти окшойт, болду-болбоду ошол жөнүндө келди деп ойлоп Кодон:

– Чабарманыңар киши эмес экен, – деп сөз жиреди. Эмне учүн адам эместигин Уркуя такыктады эле, ага токтолбой жооп берди: – Айткан өзү сиз тууралу ушакты. Сизге келер алдында мен аны кагып койгом. Дөөдүрэйт жок сөздү. «Уркуя кулактар менен байланыш» – дейт, оозу-мурду кыйшайбай туруп. Кагып койдум элдин көзүнчө, турат ошондо төрт-беш киши. Кимиси болсо күбөлүккө өтөт. Анда алиги ким да бар, ким эле алиги кара киши? Герейт-Шорондо турат го. Сиз деле тааныйсыз аны. Эртең эле келет өлбесө. Тим эле каратып туруп жамандайт экен бирөөнү жамандагысы келсе.

– Эшматка бардыңарбы? Жардам берем деген эле, бергендер? – деди Уркуя сөзду такыр башка жактан козгоп. – Айыл кеңешинин атынан кай бир жакшы кишилерге жардам бергени жакшы. Эгинден тартыш болуп турган кезинде жакшы кылды. Акылдуу эмеспи...

– Ой, Эшмат берди беле? Анан эмне айтпайсың?

Катыны сыр алдырып койду. Уркуя чет-жакасын угуп калган. Он бут буудайды тегирменге салды деген сөз ага эбак жеткен. Мындай кезде ал буудай шектүү болгон. Ойлогону туура чыкты.

– Калкоздун буудайын уурдал алыптыр Эшмат, – деди Уркуя кескин айтып.

– Каш-шак! Эмне дейт? Кантып уурдайт ботом? Ой, өгүнкү шапалакты? – дегенде Кодоң катынын оозго муштады.

– Кандай эле оозуң тыйылбайт сенин?!

Катындын оозу канап кетти. Ал ызаланып, боз ала болуп, эмне экенине түшүнбөй, экөөнү калтырай тиктеди. Эшикке кетти:

— Кодоң, сиз урбаңыз. Катынды тепкилесе боло берет бекен?

— Эмне? Ой, кана урганым? Мен урганым жок аны. Ким айтат урду деп? Сурасаңыз өзүнөн. Жинди болуптурмунбу муну уруп, — деди Кодоң деле бети қызарбай туруп.

— Чыканак менен оозго койбодуңузбу. Ушуну танасызы? Кудайды карасаңызычы, Кодоң! Катыныңыздын оозу канап кетпеби. Чакырчы катыныңызды. Ай, Катын! Кирицизчи бери.

Катын канаган оозун жуунуп үйгө кирди.

— Сураңыз өзүнөн. Айтсаң Катын, мен сени оозго койдумбу? Оозго койду деп жатат. Сени уруп мен жырткыч болуп кетпесем... Ана, урганым жок. Сопсоо турат го оозу. Ай, чай кайнат. Элейип туруп каласың да. Үйгө конок келгенин көрбей тұрасыңбы. Бол бачым. Аш жаса.

— Отурсаныз, Уркуя. Биздикине такыр келбейсиз. Чай ичициз жай отуруп.

Уркуя таң калды. Эми эле колу менен қылганын көз алдыда танып отурушу үкмуш болду.

— Мен сени урдумбу, Кодоң? Катыныңдын көзүнчө айтчы. Уркуянын суроосунан Кодоң секирип кетти:

— Эмне? Ким айтат ошондой жалган сөздү? Сиз мени урчу белеңиз? Апкелчи ошо айткан кишини, бетине түкүрүп берейин.

Кодоң қызырып-татарып кетти.

— Эшмат айтат. Акт жазса кол коюп берген экенсиздер. Кол эмес, бармак басыпсыңар, Кодоң, кандай пайда табасыз мени жамандаганда?

— Бармак басты дейби? Мени сиз урган имишсизби? Жүрүңүз, бети карайбай кантип айттар экен, угайын? Акты жөнүндө айткан жок. Менин да көрөйүн деген күнүм бар. Кантип эле бармак басайын болбогон ишке.

Кодоң ордунан туруп жөнөмөк болду эле, Уркуя отурушун сурады.

— Көчөгө чыгып алып «Уркуя урду деп бакырганыңызычы?»



– Менби? Бакырыптырмынбы? Ой шумдук о-ой, бу адам деген эмнеге айланып кеткен, ыя? Чабарман урду деп эле айткам. Мына, катынымдан сураңыз ишенбесениз. Бирөөгө жалаа жапкыдай башым экөө эмес. Ай катын! Катын дейм! Келсөңчи бери. – Катын эбелектей болуп жетип келди. Эмне айтасың дегенсип кулак түрүп калды. – Ана, сурасаңыз өзүнөн. Деле сиз жөнүндө сөз болгон эмес. Бар. Анкайган урган, түшүнбөй турасынбы?

– Жок, кетпесин. Токтоңузчу, – деп Уркуя айткыча катыны чыгып жөнөдү.

– Катыным күбө. Ал калп айтпайт такыр. Сизди урду десем жашырмак эмес. Башын кесип алса да чынын айтат менин катыным.

Такыр унчукпаган катынын айтты дегени дагы кыйын болду. Адамдан мындаи чыкканын Уркуя биринчи жолу көрүп отурат.

– Мен сизди урган эмстигим чын, э?

– Чын болбогондоочу. Көрсөтүңүзчү урду дегенди, кокосун жулуп алайын.

– Анда Эшматтан мени каралап бармак баскан актызызды алыңыз. Кийин чатак болот албасаңыз. Сизди эл жаман айтып жүрүшөт. Эл бузар дешет. Таштабасаңыз, кыйын болот өзүңүзгө.

– Эшмат акт жазган бекен? Кудай сакта... Ал мени алдаган го? Кантеп мен сизди жамандайын. Азыр эле барам. Көзүнө көргөзөм Кодоң ким экенин.

Кодоң чыккан бойдон кетти. Ал кеткенде Катын менен сүйлөшүү Уркуяга жецил болуп калды. Экөө эркин отуруп алышып аркы-беркини айтышты. Чегип сурап отурса, турмуштары жаман экен. Быйыл айдаган эгиндери да куурап калыптыр. Кодоң кайшалактап жүрүп сугарбай таштаптыр. Калкозго кирели деген Катындын сөзүн бузган Кодоң экен.

– Бармак басып бергениңер чынбы, менин үстүмөн жазылган актыга?

– Чын.

- Мен уруп жатканымды көрдүнүзбү Кодонду?
- Жок. Көрбөгөн эмени кантип көрдүм дейт әлем.
- Сиздер айылды бузуп жатасыздар. Көчүрмөк болуп жатабыз, сиздерди.
- Кайда ботом?
- Кайда кетсеңер ошо жакка кеткиле.

Уркуя чындал эле ойлогон оюн айтты. Деги ушу үчүн чаап алса да арабага эмеректерин салып туруп көз көргүс жерге жеткирип таштоону чечкен.

- Кетпейм. Өлтүрсөңөр өлтүрүп салгыла. Байыр алган жеримен кетип мен... Кулакка тартканы жаткан экенсиз бизди. Биз кедей! Биз томаяк!
- Кечинде чогулуш болот. Келициз. Кодон да келсин. Айтасыңар чынын, айтпасаңар ошол замат арабага салабыз да, айдайбыз. Уятыңар жок экен. Калкоздун буудайын уурдал жейсиңер. Ушак таратасыңар. Кулактарга үгүтчу болосуңар. Томаяк болбой калгыла!..

* * *

Кечинде чогулуш болду. Чогулуш кедейлер тобунуку болчу. Элүүгө жакын киши күү-күү этишип, биринин сөзүн бири угушпай өз ич ара талаш-тартышта. Айыл ичине тараң кеткен «дейт» жөнүндө сөз болот. Колхоздун буудайын тамеки союзунан алып кеткени чоң сөзгө айлаиып бир тобу канын кызытат. Кодон менен катыннынын Эшматка барганын айтышат. Бири аларды жактаса, экинчиси жамандашат.

- Кодон жок го? – дейт бир үнү чыйылдаган кичине киши. – Ал болбосо ким менен сүйлөшбүз?
- А-ай, алиги буудай деген эмне сөз? Айтсаңарчы ачыгын. Биздин буудайды жеген ким экен ал? – дейт дугдуйган сары киши, отурган жеринде күйшөлө берип.
- Буудай дейсисиби? Ким алыштыр?
- Жүз элүү бут буудай жоголду дегенди уккан жок белен?
- Уксам сураймбы сенден.



– Калкозчуларга деген буудайдын баарысын тамеки союзунан уурдаш кетиптири. Уктуңбу? Курсагың тоюнат быйыл. Калкозунун пайдасы ошо?

– Кодоң алды. А-ай, Кодоң алды аны!

Жапалдаш бойлуу, сепкил баскан киши те арткы жактан ушинтип катуу кыйкырды. Аны жанында турган башка киши чыканак менен бир койду.

– Сен кайдан билесиң анын алганын?

– Жөн отурчу, тиштээк аттай чунандабай?! Билем. Сенин эмне ишиң бар?

– Ишим бар. Жок болчу беле ишим. Кайдан көрдүң Кодоң алганын?

– Ие, атаңдын көрү десе, саа эмне жок, Кодонду колдоп? Уш-шу сен кошо алышкан болуп жүрбөгүн?!

– Ооба! Алышкам. Айт Уркуяга. И, бакыrbайсыңбы?!

– Бакырса бакырам! Албаган болсоң неге чычалайың? Гайвалы, а-ай Гайвалы!

– Бас дейм жаагыңды!

– Баспайм! Сен бас жаагыңды!

– Сен бас!

– Сен бас!

– Койсоңорчу, жөнү жок чатак чыгарбай. Уятыңар жок экен.

– Момуну кой дебейсиңби, өзүнөн өзү тийишкен.

Кодоң зайыбын ээрчитип келди. Ага удаалаш Эшмат келип аттан түштү. Аны көрө коюп Кодоң жүгүрүп барып атын алды. Жыйналышты Уркуя чакырган. Колхоздун ал-жайы жөнүндө ал азырак баяндама берди. Акыркы сөзү кескин түрдө айыл арасындагы кулактардын жүргүзүп жаткан ишине өттү. Айрым кишилер кулактардын таасирине кирип кеткенин сынады. Кимде ким кетирип жаткан катасын түшүнбөй турган болсо алар менен так эле кулактар менен күрөшкөн өндүү аёосуз кармашарын айтты.

– Мен бир киши. Силер көп. Бардыгын көрүп жетише албайм. Силер ырк бузганды билесицер. Унчукпай коё-

суңар. Андай зыяндуу кишилер менен келишүүчүлүк мамиле кылгандар бар. Алар так кулактын жардамчылары. Аянбайбыз, андайдын шеги билинсө! Эй, Кодон. Айтыңызы эл астында тике карап туруп! Сиз билесиз.

Айткыңыз келбесе айттырабыз. Буудай калкоздуку. Элдики. Турунузчу сиз ак сакал. Сизди айтып жатам. Жок, аркы. Тончон киши. Ооба, – деди те арт жактан элден жашынып кабагын карыш салып отурган дагдай-ган карыяны көргөзө берип. Ал киши ордунан турду. – Сиздин байбичеңиз оору ээ?

- Ошо байбичемдин айынан...
- Сабыр этициз.– Калкоз сизге жардам бердиби?
- Ыракмат, Уркуя кызыым! Калкоз болбогондо әбак сөөгүм сөпөт болуп калмак элем.
- Буудай берем деп айттым беле жакында, тамеки союзунан апкелип?
- Айткансыз.
- Эки эчки саангаса бергенибиз чынбы, ортолуктан, саап иче тур деп.

– Ой, эл! Ал чын. Ошо эки эчкинин тамырын тартып жан калды. Ушу сакалым кыркылып калсын калп айтсам, ал чын. Жүгөрү да беришкен, карызга. Эмгек күнүңдөн кармап калабыз дешкен. Эй, ишене бергиле. Мен калп айтып көргөн жан эмесмин.

- А киши калп айтпайт.
- Билебиз, – дешти чур этип, бир тобу.
- Так айта турган учур ушу деген ойдо Уркуя үнүн каттуу чыгарып минтти:

- Буудай берилбейт!
- Эл чур эте түштү.
- Эмне үчүн?
- Алабыз!
- Кантип бербейсиң?
- Өз акыбызды бербегендей эмне бул?
- Жоголсун, Уркуя!
- Түшсүн башкармалыктан!



– Шарип болсун башкарма!

Биригинин сөзүн әкинчиси укпай чуру-чуу болгон элди баса албай; Уркуя столду кезек-кезек ток эттире муштап коюп чыдамдуулук менен карап турду. Бир калдайган киши ақырын жылып президиумду көздөй келатты Анын муштуму килемдеп таш чеңгелдеп алгандай көрүндү. Таш деле жок, жалаң муштуму ошо болчу. Элдин баарысы аны карап калышты. Тиги киши калдайып басып келди да азга Уркуяны тиктеп турду. Көзүнүн заарын чачыратып:

– Нан керек мага! Сен менин нанымды жеп алгыдай!..
Бер нанымды? Бер? Нан керек мага?

Столду тарс муштады. Кыйшайып араң турган стол жалп жыгылып калды. Жыга муштаганы аз келгенсип тээп жиберди. Столдун эки буту сынып кетти.

– Нан керек мага?

Калдайган киши дагы үн чыгарды. Уркуяны мушта-чудай кебетеленип обдулуп турганда арт жактан үн чыкты. Ал тим эле бычак жегенден катуу бакырды:

– Тарт колунду! Уркуяда күнөө жок. Тарт!
– Кодондун катыны экен. Ошо билет Сүйлө!

Катын чуркап келип калдагай киши менен Уркуянын ортосуна тура. калды.

– Буудайды бул алган жок. Уркуяда айып жок. Айып...
Катын тигинин колун кармайын деди эле:

– Кет ары! Буга эмне жок, бутка чалынып?! – деп тиги чоң киши кагып жиберди. Катын эпкинге учуп, тыйрайып жатып калды.

– Ап-пей чечек! Күчүн мунун! Ой, моло, бул эмне кылганың ыя?

Катын ордунан туруп кайта эле калдайган кишиге карата басты. Калдайган кишинин каны ичине тартып, Уркуядан көзу өтөт. Аны жеп жибергиси келип араң турат. Уркуя жылмаюусун жазбайт. Ачуусунун катуу келгенин белгилеп өңү тамылжып кеткен. Чыптамасынан жаркырап эки седеп катары менен көрүнөт. Кара чып-тамага аппак седептер куп келишип, эч кандай чатак

менен тиешеси жоктой, бир калыпта жылмаят. Моюнұна салынған мапмайда қызыл шурулары так ушу тамылжыған өңүнүн өзү болуп көрүнөт. Буралган коңур чачынын бир өрүмү астына түшүп турат. Кашкайған тиши так седебиндей жаркырайт. Мунун баарысы тиги калдайған кишинин көзүнө көрүнбөйт. Анын каны қызыйт. Эми эле Абылда уулу Тешебайдын көкүтүп койгон сөзү әсineн кете элек. Аны так учурунда қайраштырып койгону үчүн Тешебай өз ичинен құлуп арт жакта. «Силерге бере турған буудайды Уркуя тамеки союзунан алыш жеп кюоптур», – деген. Аркы-беркисин текшербей туруп бир тийме тиги калдайған кишинин сырын билип ошенткен да. «Аз калды. Эми жазасын колуна берет. Чала болот!» – деп табалап турғаны ошо.

– Нан дейм? Сен жесин деп эгин экпейбиз. Бизде да карын бар!

Калдайған киши жөөлөй басты. Уркуя артка сүрүлдү. Минтип тұра берсе болbosун байқап:

– Тарт ары! – деди үнүнүн бардығынча кыйкырып.

Калдайған киши тике карады. Уркуянын көзүн көрдү. Көзү башқача болуп кетиптири. Баяғы жоодурап турчу ырайымдын такыр жуғу калбаптыр. Көзүнөн электр тогу чачырап, сынын туташтырып жиберди. Жалтанып кетти. Азырак артка чегине түштү. Анын жеңиле түшкөнүн Уркуя байқап, аны жөөлөй басты.

– Нан дейм.

– Отур ордуна барып. Қулактын сөзүн сүйлөгөндү саа ким кюоптур? Кимдин жанында турғаның билем. Сөздүн артын укпай дардандайсың! Отур дейм!

– Отур десе болбойт...

«Эки дөө кармашса, ортосунда кара чымын қырылат», – дегендей болуп Катын өзүнөн өзү эле жүдөп калды. Жанына жай таппай эл арасына сенделе басып жөнедү. Аны байқаган бирөө какшыктап:

– Кодон тиякта. Жөгөтүп ийип жүрбө. Окшошкон эргулдар, – деди.



Калдагай киши калдая басып баягы турган жерине барды. Абдылда уулу ал баар замат кулагына бирдеме шыбырады.

– Сен кылдың баарын. Эч тиешеси жок киши менен уруштуруп, мaa тим эле. Атаңдын оозуга урайын ит.

– Ай, ай баатыр...

Ал кезде Уркуянын үну чыгып калган.

– Ырас айтам агайиндер, буудай жок. Кан кызытпай, дурустап угуп алыш анан муштум таптасаңар. Мен силерден буудай жечү киши эмесмин. Мен кулак эмесмин. Колумдан келсе берем, жебейм силерден эчтеме уурдал. Тамеки союзунан жүз элүү бут буудай жоголуп отурат. Ким алды? Ал силерге бериле турган буудай, агайиндер! Мен алдырган эмесмин. Жалган документ жасап алыш кетишиптири. Издөө керек! Ууру тыштан келген жок. Ким нан жеп жатканы белгилүү бизге. Кайдан алды ал буудайды? Кээ бир адамдар жөнүндө шек бар. Тайманбай айтканыбыз жакшы. Кандай дейсиз бул сөзгө, Эшмат? – Эшмат укмаксан болуп, жанындағы отурган бирөө менен шыбырашып калды. Аны байкап Уркуя күчөнө сүйлөдү. – Мен сизден сурап жатам, Эшмат?

– Буудай калкоздуку болсо, Эшматтан сураганыңыз кандай? – Эшмат какшыктап құлуп калды. Анын сөзүн бир тобу коштоп кетиши. Ага Уркуя моюн берген жок.

– Эй, Кодоң! Кодоң барбы?

– Бар. Тур ордуңан.

– Мындаій бери чыгыңызычы.

Кодоң кодондол ордунан туруп, кибиреп басты. Колу жаман узун экен, тим эле жер чийип бараткансыды. Сакалы көкүрөгүнөн ылдый түшүп, киши эмес эле бир чоң сакал баратты. Элди ортолоп барып токтоду. Газетага тамеки орой баштады.

– Мени чакырдыбы?

– Ооба. Бери басыңыз.

– Баспайт. Ал эмне үчүн басат?! Кодонду шылдыңдо-ого кандай ақыңыз бар сиздин?! – деди арт жактан бир

жоон үндүү киши. Анын үтүрөйгөн кабагы бир чымчым эле боло түштү. – Барба, Кодоң! Эмнеге барасың? Күнөөгө жыкканы турганын билбей, баратат кыдындал.

– Тынчтангыла! Сиз кимсиз? Гайвалы, тиги ким тартип бузган? Гайвалы ордунан тура калып карады да:

– Биздин эле кишилер го, – деп жакшылыктуу көрө албады.

– Карапызычы жакшылап. Бизде ушундай киши бар беле? Бери басыңызычы сиз дагы. Ай, бакырган киши! Мындай ортого чыгып сүйлөңүз, – деди Уркуя кекете сүйлөп. – Кайдан келген эмесиз?

– Ушу айылдык.

– Калп!

– Тааныбайбыз мууну!

Гайвалы атайы барып ал кишини карады да:

– Чоочун экен, – деди.

– Ким апкелген мууну. Туруңзучу өөдө. Сизге эмне керек? – ал киши моюн бербей отуруп алды. Уркуянын кыжыры келип кетти. – Чыгаргыла! Ким экен бу жашырынып кедейлер тобуна келип жүргөн. Кулактын тыңчсы болуу керек. Эшмат сиз унчукпайсыз да. Текшертпейсизби? Камап койгула канторго алпарып. Дакуматы жок болсо кетирбегиле, – деди буюра сүйлөп. Тиги киши ордунан туруп, так Уркуяны карай басып келатты. Дал мандайынан төмөн кашын жара түшкөн кашкайган тагы бар, дегеле ирейи суук киши экен. Караса көзү сурдүү. Эриндери шалпыйып, сакалы алынбаган бети өзүнчө бир эле коркунучтуу болуп көрүнду.

– Мени текшерчүү киши алиге туула элек?!

Азга турган соң тырык бет киши кетип калды. Аны эч ким кармаган деле жок. Эл ичи күбүр-шыбыр болуп ал киши жөнүндө ар ким ар башкача жорушту.

– Чачтуу думана болуп жүрбөсүн, – деп бири айтса.

– Чачтуу думананын тыңчсы болуу керек, – деди башкасы.

– Уркуядан көзү өтүп турду. Көзү жаман экен шайтандын, – деди дагы бири.

– Бериек болунуз, Кодон! Эл көрсүн.

Уркуя атайы эле Кодонду улам чакырып, улам анын атын атап сезимине дүрбөлөң түшүрүү камында болду. Ага сөз айтып коюп астыртадан Эшматка көз жиберип турду. Эшматтын чаар өңү ого бетер одурайып, эриндери былк-сылк этти. Бүтүйгөн көзү такыр эле бүтүп калды. Ирмебей Кодонду тиктеди. Кодон да улам аны жалтайлай карап, эмне кылам эми? Кантип жооп берем буларга? – дегенсиди.

Эл ичи кандай, ар ким ар башкача сүйлөп жаалашты. Отургандардын түрү жаман. Аны Эшмат сезбей койсунбу.

– Эмне демек элең, Кодон? Бир билгениң болсо айт. Эмне турасың, айт.

Эшмат абдаң калбаат сүйлөдү. Анып бүтүйгөн көзү ачыла түштү. Тим эле кареги учуп келип тийгенсиди.

– Эмне демек экенмин? Бирөөгө бирдеме дептирминби? Оозуму кара жама жесин, бирдеме деген болсом, – деди Кодон башын калжандата чайкай берип. – Катын! Катын дейм! Жүрү! Биз калкозчу болбосок, кедейлер тобунун мүчөсү болбосок, эмне бар мында. Жүрү дейм! Итирейген урган, тур!

– Сиз кетпейсиз. Буудай жөнүндө айтыңыз. Арабаны кайдан алдыңыз эле? Буудайга ким жиберди эле? Эл уксун, сүйлөңүз. Ал элдин буудайы. Силерди бөлүп жеп алсын деп эл эмгек кылбайт мында. Кана, он бут буудайды кантип алдыңыз?

Эшмат Уркуянын бул сөзүн укканда ордунан тура калды.

– Айт! Эмне билесин?

– Бирөөгө бирдеме билем дептирминби? Калпын булардын. Мен бала эмесмин алдангыдай. Катын дейм, жүрү!

Уркуянын бүткөн бою комуздун кылындай чоюлуп, үзүлүп кетүүчүдөй аран турат. Бая калдайган киши келип омуроологондо эле аябай ачуусу келген. Ыйлап жибере жаздал, өзүн араң токtotкон. Анын жаш чырпыйтай көңүлүк ийилип, сынып кетүүгө аз калган. Намыс,

эрдик гана токtotкон. Эми ал кадимкидей чыйралып калды. Күнөкөрлөрдүн жан талашып качып, бирин-бири кетирүүгө шашып, түрдүү амалга түшүп жатышы анын моокумуц кандырды. Кодоң кетип каларына көзү жетип турду. Анткен менен элдин буудай жөнүндө чындыкты билип калышы керек болчу. Кай бирөөлөрдүн оозунан: «буудайды Уркуя каалагандарына бөлүп берип коюптур» – деген сөз чыккан. Баягы калдайган эме түмшүгү менен бир тийип, муунта кармап таштачуудай демитип келиши да ошондуктан. Болбосо бирөө бирдеме десе эле качырып бир тийүү кыйынго.

– Кодоң! Сиз мага айтканыңызды айтыңыз, эл уксун. Бүгүн мага айтканыңызды жашырбаңыз.

Уркуянын сөзүнөн улам Кодоң шибеге-тийгендей се-кирди.

– Качан ой! Мен сизди көрө элекмин көптөн бери. Ой, калпычы, о-ой.

– Мен сиздин үйүнүздө бүгүн болгондогу сөзчү? Унұтуп калдыңызыбы?

– Бүгүн? Бүгүн биздикинде эч жан болгон жок. Катынымдан сурагыла. Ай катын! Айтпайсыңбы. Эч ким болбогонун айтсаң боло. Тилиң буулуп калганбы сенин?

– Кантип айттыңыз ушуну, Кодоң? Он бут буудайды Эшмат бергенин катыныңыз экөөңөрдүн сөзүңөрдөн билбедимби. Кантип танасызыз. Тандыра койбойм эми. Айттыңыз. Жашырбай сүйлөңүз. Эгер бултактачу болсоңуз, башкача сүйлөшөбүз!

– Ой, Качан ыя? Эмне деп турасыз ыя? Мен качан сизди көрдүм эле? Көзүм чөлөйип эле агып калсын сизди көрсөм. Эмне пайда табасыз бирөөнү жамандап күнөөгө тарткандан? Ой эл! Ишенбегиле. Калп айтып мага окшогон күдайы момунду каралап жатат. Өз башын арачалоо камында болуп жатат. – Кодоң төшүн ачып тытына кетти. Буркулдап ыйлады. Сакалын чөңгелдеп жулуп алды. Мунун баарысы бир мезгилде, бирине-бири төп келип жатты. Өзу менен сабашып турганга окшоду.

— Тытынганыңыз менен әчтеме чыкпайт, Кодоң! Буудай алганыңыз чын. Аны Эшмат бергени чын, — деп келатып эстей койду да, катуу сүйлөдү:

— Шапалакты кимден алдыңыз эле? Шапалакты да танасызы?

— Шапалак? Кандай шапалак? Шапалак деп әмнени айтарын билбейм. Араба айдал көргөн әмесмин өмүрү. Ай катын! Жүрү дейм делдейип тура бербей. Көрбөйсүнбү, душмандар жеп койгону жатканын?!

Кодоң кетип баратканда дарбаза жанынан Эшмат токтотту. Болбой кете турган болду эле, бакырып жиберди.

— Кетпейсиң сен. Сен әмне дегениңди бүгүн Уркуяга айтмайынча кетирбейм. Эл уксун. Анан аздан кийин ар ким ар башкача сүйлөшөт. Менин үстүмдөн сөз болуп жаткан соң мен ага кайдыгер карай албайм. Айт. Мен сага качан буудай бердим эле? Буерде кай бирөөлөр чын эле мен буудай уурдап алгандай болул турушат. Силердин буудайыңарды мен алсам аягы әмне менен бүтөрүн кантип билбейин. Тамеки союзу башкарманын кагазы болбосо түк эгин бербейт. Уркуядан сурагыла кимге әмне бергенин. — Акырындан Кодоң жөнүндөгү сөз Уркуяга бурулду. Кодоң өзүнөн өзү унтулуп калды. Эшматтын угушуна караганда эгинди Уркуя алдырган. Ал тууралу материал түшкөн имиш. Ал материалдын чындыгы анчалық чыкпай жаткан экен. Күбөлөр такталганда, баарысы анык болгондо алыш келип маселени так ушу кедейлер тобуна коёт экен. Ага чейин жөнү жок чуу чыгарууну токтотууну суранды. Ал әми калкоздон кишилер качып кетип жатышын барып турган жаман иш катары баалады. Колхоздун раиси Уркуя Салы келини башкара албай жатканын, чабалдык кылганын айтты. Ал турсун белдүү бир башка кишини азыртадан башкармалыкка шайлап алышпаса колхоз баягы отузунчу жылкыдай болуп тарап кетеринен элди калкалай сүйлөдү. Анын сөзү бир катар таасирлүү чыкты. Анын сөзүн колдогон аз болгон жок. Өзгөчө эгин уурдалып жатса, ким алганын мо-

юнга коё албай турса оңойбу... Сөздү чаргыта сүйлөп келип акырында: – Уркуя деле бизге бөлөк-бөтөн киши эмес, агайиндер! Көп катуулук кылбайлы. Жесе жеп койгондур анча-мынча эгин. Калкоз деген ал көл чайпалып жаткан. Көл соолуп калбайт. Жесе жеп койгондур, берсе бирде бирөөлөргө берип койгондур. Ал чайкоочулук кылганына ишебейм. Андай ыплас ишке Уркуя бара койбайт. Кечирип койгула, туугандар! Андаи кийинки маселе: качууну токtotкула. Кимде ким качат экен, барган жеринен тим эле жердин түбүнө түшүп кетсе да сууруп чыгып, андай жузу караны барбы? Андай эл бузарды барбы? Аттырып жиберебиз! Антиш колубуздан келет. Калкоз деген тамаша бекен силерге?! Кирдиңерби? Чыдагыла! Ач болсоңор ачпыз деп айтпагыла, ток болсоңор токпуз деп эсирип кетпегиле. Калкоз деген ошо. Бириnde болсо баарында болот, бириnde жок болсо баарында жок болот. Ошондой болгондо гана биз калкозду калкоз кебетесине келтиrebиз. Аナン мобу Кодоң окшогон кай бир маа бирди, саа бирди айткандарды бар эмеспи?.. – деп Эшмат Кодонду карай сөөмөйүн силкилдетти эле, анын ордун сыйпалап калды. Эшмат башка сөзгө чаргытканда эбак кетип калган болчу. Аны байкай коюп Эшмат абдан кайгырды. – Кайда алиги сабиздей болгон эме? Чач, сакалы бириккен алиги сабиз кайда? Тапкыла! Бул маскарачылык! Эгер ал чындап эле мени жамандаган болсо анын акесин таанытам! Мен ушу жерде ак болгон учун иштеп журөм!

– Бириnde жок болсо, баарында жок болсо... андай калкоздун кереги эмне? – деди бир киши кысырандап.

– Калкозуң болбогон нерсе тура, – деп башкасы айтты.

– Жеке чарбалар жыргап атат бизге караганда, – деди башкасы.

Эл ичи дуу-дуу болуп, кандары кызып, ар ким өзүнчө чалынып, толкундай көтөрүлдү.

– Эшматтын айтканы туура эмес, – деди баятадан бери бардыгына чыдан, тиштенип отурган партия уюмунун

ячейкасы, Мадымар уулу Тешебай, – бириң өлсөң баарың өл деген, капа болсоң капа бол Эшмат, бул кулактардын сөзү. Эмнеге өлөт баары? Калкоздо эмгек тартиби барбы? Ким канча иштесе ошончо алабы? Жалкоолонсо эчтеме албайбы? Тендеремечилек жокпу? Эмнесине анан жанагы сөздү айткандай? Мен копшулбайм бул сөзгө. Сөздү сен чаргытып башкага бурдуң. Кодоң кетип калды. – Тешебайдын сары жүзү кызыл чийкил болуп кетти. Жыйналыштагыларга ишеничтүү карады. Ким кайсы жерде отурганын тактап жаткан өндүү байкады. Анан сөзүн улап кирди: – Эшмат сенин үстүнөн жаман сөз бар. Буудайды алган сен экенсис. Чынын айтканың он. Элдин насибин жеш жакшы атка калтыrbайт.

Кодондун катыны акырында жылып отуруп чыгып баратканын байкап калган бирөө токто деп кыйкырды эле, ан сайын шарт коюп качты. Аны алаксытуу, Мадымар уулунун сөзүн буруу максатында! Эшмат:

– Салы келини Уркуянын үстүнөн арыз бар. Жолдош Салы келини калкоздун ишин айрандатып жибергени аз келгенсип, эми киши сабай баштады. Мына кагаз. – Эшмат чөнтөгүнөн баягы өзү жаздырган актыны алыш чыгып башынан өйдө көтөрдү. – Бул кылган зөөкүрдүгүңүз жарараптайт, жолдош Уркуя! Күнөөсү бар бекен? Бизге алыш келициз. Текшеребиз. Муштум менен иш бутуруу деген...

Элдин орто ченинде отурган баягы чабарман бакырып ордунан турду:

– Калл! Уркуяда кылдай күнөө жок. Мен ургам ал сабизди. Андай немени таш бараң кылыш өлтүрсө сооп. Эй, Эшмат! Эмне учүн кетирип жибердик! Кодонду катыны менен? Калтырып калсаң боло, и! Элге тике каратып туруп сүйлөтсөң боло, и! Алар кетип калганда сүйлөп не кереги бар, и!? Көрдүңбү, Уркуя урганын, и!? Мен урдум десем неге ишенбейсис, и?

Чабарман каржайган төшүн ачып өзүн өзү муштагылап катуу ызаланды. Жулунуп, бирөө менен урушуп жаткандай күүлөндү. Эки киши эки жагынан кармап ток-

тотту. Киши кармабаса Эшматка дагы качырып бир тийгөн турду.

— Сабыр этициз. Жайлых менен сүйлөшөлү.

— Жайлых болобу жолдош Мадымар уулу, ушундай чакта. Эшматтын айтып отурганы жай коёбу бизди? Уркуяга сөз тийгизет. Билбейби Уркуяны! И! Качан эле бирөөгө катуу сөз айтты эле? И! Кодоң баягы эле бет тырмар Кодоң эмеспи, и! Мени тарткыла жаза тартууга киши таппай жатсаңар. Мени дейм, и!

— Мен кагазга ишенем. Мына акты. Кодоң катыны экөө төң бармагын баскан, — деп Эшмат камырабай сүйлөдү. — Азыркы заман кагаздын заманы.

— Кодоң... ал эми айтканын эми танат, анан айтканын анан танат. А-ай, Кодондун жүргөн жерине чөп чыкпайт

Жыйналыш эч кандай натыйжа берген жок. Кыжыкыжы менен отуруп түн бир топ болуп калды. Уркуяга дагы, Эшматка дагы тиешелүү көп сөздөр айтылды. Каны кызып, үзүмчүлүктө турган эл кандай, бирөө бирдеме десе эле жабыша калып араң турушат. Мындай чакта акты да ылгабай каралап коюу мисалдары кезикчу. Ошондун чоочуп Уркуя жыйналышты таратып жиберди. Ар ким ар башка жакка карапдаган караан болуп, кобурашып кетип жатышты. Бардыгынын сөзү өгин жөнүндө, Эшмат Уркуянын үстүнөн жаздырган актысы жөнүндө.

— Калдайган ургандын кылганын көр, бирөөнүн тилине кирип алышп, — деди Колдош Уркуя экөө үйүнө кетип бараташп. — Жаман каным кызыды. Эми колу тиет, анан колу тиет деп араң турдум. Колу тийчү болсобу? Ал немени...

— Колдош сен менин ишиме кийлигишпегениң жакшы. Мени сабап жатса да сен мага болушам деп аралашпа. Жаман аттысы болот, эри экөө биригип алышп сабады деген. Колуң тийип эле кетсе урду деп чыгарат, — деди Уркуя.

Анын сөзү Колдошко жаккан жок. Эрдүү-катын деген бирине-бири качан болбосун, кайда болбосун жардам

кылган үчүн, бир бет турганы үчүн эрдүү-катын экенин айтты.

– Чыдай албайм. Колуна өлүп берем бирөө сага тийгенин көрсөм.

Кесип жиберсе да чыдай албайм.

Кой, антпе Колдош, муштум менен багынтайтканды көрө элеммин. Сендеги муштум бөлөктө деле бар. Зайыбына болушуп чырылдап көрүнгөн менен урушуп жүрөт деген сөз чыкпасын. Андай сөз чыкса, жакшы ишиңиз жаманга айланат.

– Айланса айлансын. Андан мени өчтеме кылбайт. Көп болсо зайыбына болушту дешер. Болушса эмне экен?

– Эшмат менен кармашууга күчүм жетет, Колдош! Буудайды алган ошол. Калхоз ишин бузуп жаткан да ошол. Бирок, азыр мезгил жете элек. Даили керек. Бир кезек келет, анда бар эмеспи? Чаарайган өңүн ого бетер чаарайтам анын!..

Кобурашып отуруп алар үйгө келишти.

– Апам келди! Атам келди!

Айниса менен Хашиф бир журналды ачып алыш сүрөтүн көрүп жатышкан экен.

– Кечиктиңер го, – деп койду Хашиф татарча чалыш сүйлөп.

– Бирдеме жедиңерби?

– Тамак жасап койдук. Айниса экөөбүз жакшы тамак жасадык, – деди Хашиф казан жакка баса берип.

– Биз тамак жасадык. Силер келгиче жебейли дедик. Мен кичине жедим. Ачка болуп кеткенде чыдай алган жокмун. Хашиф акем жакшы жасады. Таттуу күрүч жасады. Силер келгенде беребиз деп сүйлөшкөнбүз. Эми беребиз.

Айниса жүгүрүп барып чөөгүндү көтөрүп келди да, эне, атасынын колдоруна суу куйду. Эрбендей майда-чуйда жумушка жарап калганы Уркуянын көңүлүн көтөрдү.

– Сен жакшы кыз болосунбу? Чоңойгондо кулактар менен кармашасыңбы? – деп сурады Уркуя. Кызын ырас

эле медер тутуп, ыза болгонун ошол сөз аркылуу чыгара сүйлөдү. Бүгүнкү көз көрүнө жалаа жаап отургандар канын кайнатты. Аябай чарчаганы эми билинди. Колун жууп отурганда бою шалкыя түштү.

Хашиф мындай тамак жасарын билчү эмес. Колу андай-мындайга жөндөмдүү экенин байкачу. Анын жасаган палоосун жей берип:

– Биз бекер эле айтып жүрүппүз палоо жасайбыз деп. Сизден үйрөнүш керек экен, – деди Хашифтин көңүлүн көтөрө сүйлөп.

– Билбейм. Жаман болуп калдыбы. Бирдемени жасамыш эттик Айниса экөөбүз.

Тамак жеп жаткан менен Уркуянын көзүнө Кодон, Эшматтар көрүнө берди. Ал экөө кандайдыр бир кагаз жазып жатышкансыды. Биринен экинчиси сөз талашып, биригинин сөзүн бири күрчутту.

– Бас бармагыңды!

– Басам! Бир эмес, эки бармагымды да басам!..

9

Буудайга орок салынып жаткан. Азыр буту менен базып, мурду менен тынгандын баарысы кыбырап эгин талаасында. Ўйу алышыраактары биротоло төшөнчүлөрүн ала келишкен. Кырмандын жаны бака-шака болуп, качан барсаң эмгек кызыган кез.

Күүгүм киргендөн тарта too жактан жел дыркырап жүрүп берди. Андай сапырыктын убагында жел деген эмне экени бардыкка белгилүү эмеспи. Сапырыкчылар чапанды эбак ыргытып жиберишкен. Кейнөктөрү да оордук кылып, чыканагынан ары коломочтонуп алышкан. Үч дыйкан дембелеп буудай сапырып жатышпат. Ай сүттөй жарык. Көкөлөтө ыргыткан сайын буудай ай нуруна чагылышып жарк эте түшөт да, аздан соң жыбырап кырман бетине жатып калат. Бир карыя шыбак шыпыргыны деле эптуу шилтеп кызыл жорупттайт. Жалаң гана чар-чурду иргеп, бир, дан кетирбөөгө

тырышат. Улам тазаланган кызылды атайын даңгылдаап койгон жайга сүрүп, улам кызыл көбөйүп, дөбөлөнүп келат-канына кубанат. Өз ичинен бирдемелерди айтып кобурайт. Балким кудайга жалыныш жаткан болуу керек. Мындан да көп болушун каалап жатканды...

– А-а, топу кандай, Шермет аке? – дейт сапырып жаткан күрсүйгөн жигит, ошо жоруптап жаткан карыяга тийише сүйлөй берип.

– Топу жайында, – дейт тиги.

Ал сөзү бардыкка маалим. Демек иш оңунда. Мындай түшүм көп жылдан бери боло элегин кырман баштал-гандан бери нечен жолу айткан болчу. Так ушу жоруптасып койгону үчүн Уркуяга ыразы. Кырманда болгон бардык буудайды өзү ачуудай кебетеленет. Сапырыкчылардан бөлөк бирөө жакын жолосо жаны чыгып бакырат. Деле кол тийгизбейт.

– Ыргыт! Булчуң жарылып кетсин, ыргыт!

– Мени коюп, өзүң бийигирек ташта. Барган сайын төмөндөп баратат.

– Бабыраганды коюп, иштесеңер.

Сапырыкчылар өз ара ушинтип сүйлөшөт. Алардын үндөрү буудайдын шыртылдаганына куюлушуп, бирин-бири коштоп жаткан музыкага, ырга айланат. Тыптынч, жапжарык түндө бир топ жерге угулат. Тиги алаачыкта кырманчылар кыраан-каткы құлуп жатышат. Алаачык астындагы кемегеде алоолоп от күйөт. Кээде от кемегенин жаракасынан чыга калып асманды жалмалайт. Бирдеме издеп, такыр табалбай убара тартканга окшогон анын тили ушунчалык сонун. От жакалай жүргөн эки караан андан сулуу. Аңғыча түрсүлдөгөн аттын табышы чыгат. Ал Уркуя. Райкомго чакырган болчу, үйүнө кайрылбай түз эле мында келатат. Кырманга жакындаганда эле үндүн болушунча жиберип шаңқылдаап учурашат. Анын үнүн каалап араң тургандай бир тобу катары менен алик алышат. Атты мамыга байлап коюп кырманга жөнөйт. Ал кезде алаачык жактан Камбарниса унчугат:

– Уркуя! А-а, Уркуя! Ачка болуп кеткендирсің, бирдеме жеп ал. Уркуяның ичи чын эле ачышып, әми гана тамакты эстейт. Камбарниса бекер чакырып отурат десиңбі. Уркуяның сырын беш колундай билчү. Аны менен кошо нечен жолу районго барған. Ишке алаксып отуруп далай жолу ачка кайтышкан.

– Башка сапырыкчылар кайда? – дейт Уркуя.

– Алачыкта. Өзектөрү қарапып кеткен экен, агартып жатышат.

– А-ай, сапырыкчылар! Өзөгүнөрдү таң аткыча агартасыңарбы әми? Келгиле, жел болуп турғанда. Шамалтып басылса әмне қылабыз! Бол, түн бакырдықы қылалы!

Жерде жаткан бир күрөкту алып, топондуу қызыл сузуп Уркуя ыргытты эле, андай ишке көнбөгөн әменин иши ордунан чыкпады. Анчалық бийик көкөлөбөй, анын устүнө буудай түшүп жаткан жерден алыс барып шыркырап жатып калды. Уркуя уялыш кетти. Сөз айтууга жарабай, күрөкту таштап жиберди.

– Сапырык аялдын иши әмес, Уркуя!

Бул сөздү баяғы буудай жоруптап жаткан карыя айтты. Андан башкалары қың дебеди.

Уркуя биринен сала әкинчиси көкөлөп, көтөрүлүп түшүп жаткан буудайды тиктеп турду. Ыргып көкөлөгөндөн аздан соң қызылдар даңғылдана түшөт. Жел буудайдын ичинен этияттық менен топонду бөлүп айдайт. Топон бырыксып учат. Қуйругу бир далай жерге чубалып барып токтойт. Анча-мынчасы ошондо да болбой қызылга жармаша жатат. Топондон бөлүнүп жаткан буудай берметтей жыбырады. Ал буудай әмес эле, буудайга айланган айдын нуру сыйктанат. Уркуяның колунда уучталып турған буудай әмес, айдын нуру окшойт. Уркуя өз ичинен жымындайт. Түшүм жакшы болгону ага кубат. Эртеңки күндө колхозчулар ак нан чайнап жыргашат, качуу дегенди унтушат, колхоз деген әмне әкенин түшүнүшет.



Баятадан бери бир канча жолу катары менен чакырган Камбарнисын үнүн Уркуя чын эле укпай калды. Анын эси-дарты кырман. Айласы кеткенде Камбарниса басып келди. Уркуянын жанына катарлаш тура калды. Эки курбу, эки дос бир бирине жарапша түштү. Ай жарыгында экөөнүн бою да, чачы да, ал тургай кийимдери да окшош көрүндү.

– Карады Камбарниса, карады. Ушундай болот дебедик беле. Айтканыбыз келди. Баягы жазындағыны унута элексиң ээ, Камбарниса?

Уркуя эмнени сурал жатканын Камбарниса билет. Аны унуга турган эмес болчу. Андай ар нерседен курап кош чыгарган жокчулукту кантеп унутмак эле. Анда калкозго киргендеге жондорун көргөзүшө дүңкүйүп басып, жеке чарбалардын күйруктары чагарактап турган кез. Бир атка амач кошуп берип коюп Камбарнисага соко айдатышкан. Уркуя болсо дагы бир амач менен алек. Аттын арыктыгын айтпа. Тарткан жакка кошо кыйраңдап ат амачты ордунаң жылдыра албай койгон. Алдагайдан аңдый басып, атайы байкоо жүргүзүп келген бир кулак көз көрүнө шылдындал күлгөн. Өзүлөрүн мактаган, колхозго кирбей коюшкан. Камбарниса ызаланып ыйлаган. Ага Уркуя моюн берген эмес.

– Ачтын тогу бар, арыктын семизи бар. Айда Камбарниса! – деген.

– Жакшы болду ээ, Уркуя?

– Дагы жете элек мен ойлогонго. Мындан дагы жакшы болот. Трактор келгенде...

– Тракторуң жаман дейт го. Жерди күйгүзүп кетет дешет го.

– Ким айтат ошону?

– Уктум.

Алар кобурашып турганда Эшмат келди. Анын жанында баягы Абдылда уулу Тешебай. Аны көрүп Камбарниса менен Уркуянын бойлору тартыла түштү. Анын мында келишин экөө төң жактырышкан жок. Ошондуктан тигинин салам бергенине жооп кайтарышпады.



– Ун салдырды дейт, чынбы, Уркуя?

Эшматтын беткө чапкандаї бил суроосуна Уркуя жооп бербөөгө тырышты эле, тиги кайталап сурал туруп алды. Ысық тамак учун кырманчыларга арнап он бутча ун салдырганы чын. Кырманчылар кечетеден бери тоюнуп, ишке да көңүлдүү болуп калышкан. Эшмат ошону айтып жатат.

– Бүгүн дагы эки араба жөнөткөн экенсинар го, ыраспсы?

– деди эми Тешебай.– Жеш керек. Эгинди эмне учун айда-дыңар эле? Жеш учун. Өкүмөт албаса койсун. Алды менен езүбүз тоёлу арткан болсо, анча-мынча өкүмөткө көёлу.

– Ооздон чыккандын баары сөз эмес, Тешебай. Эмне деп турасың? Бул сөздүн төркүнү кайда? – деп Камбар-ниса тигини какты.

– Төркүнү курсакта! Ха, ха, ха! Жеп койгон нан курсакта болот да.

– Ун салдырды дейт, чынбы дейм, Уркуя?

– Салдырдык.

– Райком уруксат бердиби? Четинен жей берсе болот бекен?

– Эшмат сен бир жөн келер күнүң болобу? Качан болсо бир чатак чыгаруу учун келесиң. – Уркуя унүн катуу чыгарып, кызыраңдал сүйлөдү. Кечке тамак жебей, чарчап турганданбы, чыдабай кетти, тигинин какшыгынан.

– Акты жаза койгону келгенсиң го?!

– Өкүмөткө бериш керек, ооз тийбей туруп. Анан, калса калкозчулар алат. Калбаса эчтеме бербөө керек. Мен жооп берем, Уркуя! Башым менен жооп берем. Айыл ичи дуу-дуу болуп жатат.

– Он бут буудай тегирменге салдырды деппи?

– Жалаң ал эмес.

– Дагы эмне болуп кетиптири?

– Тиги айткан сөздү уккан жоксуңбу?

– Тешебай айткан сөзбү? Эки арабабы?

– Ошо. Эки араба.

Уркуя Эшматка жооп бергиси келбей, тиги алачыкта отурган сапырыкчыларды чакыра кетти:



– Ай, сапырыкчылар! Келбейсиңерби эми!

Уркуянын кылган мамилесине Эшмат тырчый түштү.

– Уркуя, сен бул үчүн парт белетиң менен жооп бересин. Мунун өзү өкүмөткө каршы иштеген кылмыш болуп саналат. Мен акты жазам үстүнөн!

– Жазышабыз?.. Ишке тоскоолдуқ кылба, Эшмат. Кырмандын үстүндө бакылдабагын. Эмне орондойсун?

– Мен сага эмне деп отурам мында? Эмне үчүн он бут буудайды тегирменге салдың дейм?

– Ысық тамак үчүн салбайбызы.

– Салбайсың. Бир тоголок данга тийүүгө ақың жок.

– Бар, билгенини кылып ал. Айт барып айтчу жериңе. Жеп койду де баарысын. Бакылдабачы, бай болгур!

Уркуя алачыкты көздөй басты. Ал кеткен соң сапырыкчылар жаалап кетти.

– Ач курсакта ал болбойт. Эшмат! Сени минтип күпүлдөтүп жаткан деле нан. Кантип ыргытабыз буудайды, нан жебесек?

– Аял кишиге бекер катуу айттың, Эшмат.

– Он бут буудайды калкоздун чечими менен салдырдык.

Эшматка ушу сез катуу тииди.

– Кандай чечим? Кандай ақыңар бар? – деди бакырып.

– Өзүбүз айдаганбыз. Акыбыз бар го азырак четинен нан жешке.

– Э-эй, үрөнүн өзүбүз чогултканбыз дебейсиңби. Бир табак, жарым табактан жыйнап, өзүбүз чогулткан дебейсиңби.

Уркуя Эшматтын сезүн алачыкта тургандарга айтып койгон. Анда нан менен чай ичиp отурғандар толкундай түштү. Жоон үнүн колдуратат сүйлөгөн бирөө:

– Ай, сен Эшматсыңбы? Бери келчи мындай! – деп асты менен жайбаракат сүйлөдү. Анын сезүн Эшмат укмаксан болду. Ан сайын тигинин каны кызыды. Ордунан туруп, дүңкүйүп басып жөнедү. Эшматтын жанына барып азга турган соң, эмнеге эле опуруп-жапырып коркутуп жатканын сурады. Эшмат ага түшүндүрүп, жай-

лык менен жайкай кетти. Аны деле тигинин угар кулагы жок. Эшмат бирди айтса, тиги такыр башканы айтат. Эмне айтпасын аягы курсак менен бүтөт. Бир маалда каржайган төшүн тарс муштады.

— Мынабу эмне сага? Мынабу төш күнгө бекер күйгөн жок! Эмне деп турасың мында? Бирден нан жегенибиз көп көрүнүп кеттиби? Эмне эле бизди бөдөнө тооругансып тооруп калдың? — деди баркылдал. Анын ачуусун баса албай Эшмат убара болду. Ал эмне дебесин, ага каршы сөз сүйлөп тиги шаштысын кетирди. Өкүмет жөнүндө дагы сөз козгоду эле:

— Өкүмет деген мен! Мен болбосом өкүметтүн эмне кереги бар экен? Мени тоюндумак үчүн өкүмет болот. Ачка коймокко өкүмет болбойт.

Такыр жадаганда Эшмат алачык жакка бастырды. Уркуя чай ичип отурган. Түш деп айтууну каалабай тим койду. Тешебай атынан ыргып, элдин катарына келип отурду. Жаңы ундан жасалган нандын жыты мурдуна урду. Оозунан шилекейи ағып, араң турду.

Созолонгон ышкырык чыкты. Ал жел тартыла тушкөндүн белгиси. Сапырыкчылар жел чакырып ышкырып жатышат. Ышкырык демейде жакшы деле угулбас эле. Бирок мындай кырман үстүндө жел чакырган ышкырык эң назик угулат. Ал титиреп, жайлых менен чыгып, айлананы терметип турат. Так эле аздан кийин ышкырыкты угуп депилдеп жетип келүүчү желге окшойт. Ал барып турган бактылуу ышкырык. Ышкырык менен аралаш буудайдын шыркыраган үнү бар. Жылтылдаган айдын шооласы ошо ышкырыкка сиңген. Ал чыкканда тиги орок тие элек буудайлар ыргалат. Алардын шуудураган шыбырынын арасына сицип калып жатат, тыптынч түн ого бетер мемирий түшөт. Саратандардын үндөрү да басыла калгансыйт. Ышкырык эмес эле, тетиги чалкалаган асмандан чубалжып түшүп жаткан ай нуруна окшойт. Дүйнөнү жарык, таза кылгандай өндөнөт. Аны угуп көңүл жибийт, чарчаган боюң сергийт, келген ачуу тарайт. Кай-

талангыс назик сүйүнү мактаган күү болуп термелет. Аңғыча чын эле желге жел кошулат. Көкүлүн сыласп өткөндө буудайлар жайкалат, бийлеп, ырдап жиберет. Кырманчылардын көңүлу жай. Үндөрү бийик, сөздөрү шаңдуу чыгып, иш кызыйт. Асманда ай жаркыйт. Ал бар-ган сайын жарык, жакшы тийип жаткансыйт. Жел ток-тогуча бүтүп алышын каалап, чын эле жардамдаш бол-гонсуйт. Аңғыча алачыктан бирөө ырдайт:

О-о, суу боюда кош кайың,
Кош кайыңдай болойлук.
Суу алганы бир сапар,
Таң атканда келейлик.

О-о, бак ичинде жаш анар,
Жаш анардай болойлук.
Анар гүлүн көргөнү,
Түшкө жакын келейлик, –

дейт. Анча-мынча Эшмат козгогон кыжы-кужу сөздү теп-сеп кетет.

- Жаша!
- Үнүндөн!
- Төк!
- Ташта!
- Үзүлүп кет!

Бул сыйяктуу сүрөөлөр кызыйт. Эшматты бирөө аттан түшүрүп чай сунат. Эшмат да ырга маашур болуп, чыныны түбүнөн тегерете кармай берип тыңшайт. Ал ыр тыңшап жаткан менен эки көзү Уркуяга кадалып турат. Шың этип кезегинде чыгып, тынып жаткан анын унү жагымдуу угулат. Ага жетпей калган арманын эстейт. Ушу катын өзүнөн күчтүү сезилет. Анан денеси дүр дей түшөт... «Эшмат болбой эле калайын, сенин түбүңө жете албасам! Мени менен кармашкың бар экен ээ? Буудай доолайсың ээ менден?! Берермин сага буудай! Эмне кылсам? Өкүмөткө тапшыrbай туруп нан салдырганы кылмыш. Бул деле бир күнөө. Бат эле мындайдан беш-алтысын чогулта коюп...

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Келет колумдан! Кантип келбесин», – дейт анын ою. Ырдап жаткан ырчынын ырын укпай калган. Дале төгүп жатыптыр. Анын ыры мурдагысындай эле куюлушуп чыгат. Ырчы эки алаканы менен кулагын басып алган. Чөгөлөп отурган калыбын жазбайт.

О-о, эшигиңдин астынан,
Ары, бери өтөмүн.
Элесинди көргөндө,
Оттой жанып кетемин.

Суу алуучу жериңден,
Кеч киргендө өтөмүн.
Суу алганы келбесен,
Шагым сынып кетемин.

деп, дагы солкулдайт, ырчы.

- Өлбө!
- Өзөгүң өрттөн!
- Кара көз айлансын, унүңдөн!

Тиги кырманда буудай дембелеп ыргып жатат. Топон бырыксыйт. Саратан сызгырылат. Ырчынын үнү аларга кошулат. Те батыш жакта Жабылды боз чаңгыл тартат. Түштүктөн келген желди ары өткөрбөй кайта айдачуудай болуп Жабылды жондонуп жатат. Улуу-Тоо мурдагысынан да бийик болуп кеткендей. Алыстан атайы моюн созуп береги кырманды, берекелүү кызылды тиктейт. Бүткүл бул өрөөндүн энеси өндөнөт. Кылда башы асманга сайылып, асманды тиреп турат. Анын башында тенгедей булут жок.

– Жанагы келген ишици айтпайсыңбы, Эшмат! Кетпейбизби? Түн бир топ болуп калды, – дейт Абдылда уулу Тешебай Эшматка карай берип. Эшматка так ушундай түрткү сөз керек эле. Ал жандана түшет.

- Сенде сөзүм бар эле, Уркуя! Сүйлөшүп алып кетейин, – дейт Эшмат.
- Айта бер.
- Жок, өзүңө айта турган сөз.

- Кандай эле жашырын сүйлөп калдың, айта бер.
- Райкомдун тапшырmasы бар. Жеке өзүң уга турган сез.
- Барып угуп кой, – дейт Тешебай элеңдеп эки жагын карана берип.

– Коркуп турасыңбы менден? Корксоң Колдош эриң жаныңда турат го. Менден арамдык ойлобой эле койсун. Өкүмөттүн иши. Кеңешип алыш бастырбасам, түн бир топ болуп калды. Жүр, аз эле сез.

Колдош тигинин сезүнө тиштенип тим болду. Уркуя чын эле бир кеп бар экен деген ойдо Эшматты ээрчий басты. Эшмат Уркуяны түз эле басыла әлек буудай үймөктүү көздөй алыш жөнөдү.

– Дүйнөдө сендей аял сен элесиң Уркуя, – деди Эшмат жолдо баратып. – Сенин иш билгилигице, адамгерчилигице кубанам.

– Бул эмне деген сезүң, Эшмат?

– Сен терикпе. Ырасын айтам, Уркуя. Кээ бир сени көре албастьар бар. Андайлардын тишин кагабыз. Экөөбүз бир болсок барбы, эч ким бизди козголто албайт ордубуздан.

– Мен райистикке кызыгып жатканым жок, Эшмат! Эл шайлаган учун жан алекетке түшүп иштеп жатканым. Мансаптык талашып жаткан экен десең жаңыласың.

– Жок, антип ойлобой калайын. Сенин ишиңдин жакшы жүрүп баратканын ар жерге айтып журөм. Сен жакшы болсоң, мен жакшы. Жакшы деген ушу, эгиниң быйыл сонун чыкты. Бирок ушул жакшы ишиндиги булгабас учун майда-чуйда нерседен кач. Бекер салыпсың он бут буудайды тегирменге. Бир ооз мага кеңешип койсоң боло. Эми эртеңки күнү райком чакырса эмне жооп бересиң? Мындай иш учун азыр партиядан чыгарат. Бекер кылгансың, бекер.

– Сен ага күйбө. Өзүм кылган ишке өзүм жооп берейин. Башка айтартың барбы?

– Бар. Азыр айтам. Асты менен кызыл обоз уюштуруш керек болчу. Аны билесиң. Жаман көрсөң жаман көр, мууну мен билгизбей койбойм районго.

– Билгизе бер, бай болгур. Башка сөзүң жокпу? Мени эмне быякка алып баратасың?

– Бассаң. Менден коркуп турасыңбы? Капырай! Мен баягы эле өзүң кыз кезегиндөн бери көрүп, билип жүргөн Эшматмын. Эмне, чаарайган өңүмдөн жийиркенип турасыңбы?

– Эшмат, мындай сөздү айтышпайлыш. Биз бала әмес-пиз.

– Мен атайы сага ошондой сөз айтканы турам, Уркуя!

Экөө үймөктүн артына келип калышкан. Эшматтын сөзү коркунучтуу чыкты. Уркуянын жүрөгү солк эте түштү.

– Тамашанды кой, Эшмат! Сен мени ким деп турасың?

– Тамаша әмес, Уркуя! Назарым түшүп калды сага.

– Бас жаагында!

– Антпе. Калл айтсам түн урсун, сени сүйөм. Уркуя, менин сунулган колумду какпа. Мага сен гана керек. Сен-сиз менде күн жок.

Эшмат Уркуяны колдон кармады. Уркуя аны колго муштап жиберди. Ага болгон жок, тиги кучактай калды. Чыканак менен катуу коюп жиберди эле, Эшматтан бошоно түштү. Тиги дагы кармоого умтулду.

– Жолобо. Сенин арам оюнду байкачу элем, көрсө жаңылган әмес экенмин. Минтип кордогонун әсимден кетпейт. Сендей уятсызды...

– Уркуя! Өлтүрүп кет мени.

– Мен киши өлтүргүч әмесмин. Жогол ары. Ириген ооздон чириген сөз чыгат. Чакырып алыш айткан сөзүн кара мунун. Азыр әлге шерменде кылам, ушу сыйың менен жолуңа түш.

Экөө антип тартышып турганда алачыкта отурган Тешебай Абдылда уулу Колдоштун кулагына:

– Жан жок сенде. Катыныңы Эшматка тарттырып жибергенче өлсөңчү! Адам болбой кал, – деп кулагына шыбырады. Колдош ордунан ыргып туруп, андан-мын-



дан бир тийип жөнөдү. Уркуя менен Эшмат катуу кармашып жаткан кези болчу.

– Тү, жүзү кара?! Тарт колуңду! – деген Уркуянын унун Калдош угуп, түз эле Эшматты желкеден алды.

– Картөшкөнүн азызы беттенген атаңдын оозуга!.. Тур мындай! Калдош катуу силкип жиберди эле, Эшмат жыгылып кетти. Калдош артынан дагы жетти.

– Бети кара, ойлогон оюн кара мунун!

– Тийчи болсоң өлөсүң, Калдош!

– Өлтүрчү сенсиңби? Мына сага!

Калдош Эшматты бир тепти.

– Калдош, мындай айбанга кол тийгизбе, – деди Уркуя.

Эшмат менен Тешебай Абдылда уулу аттарына миңип жүрүп калышты. Бая биякка келатканда экөө аябай кеңешкен. Кырманга барганда сөздү эмнеден баштап, эмнеден бүтүүгө чейин пландашкан. Ойлогон ойлорунун анча-мынчасы ишке ашкандай болуп, алардын көңүлдөрү карк. Өзгөчө Тешебай Эшматтан сөз талашып болбойт. Бүгүнкү кечтин кыйыны болуп көрүнгүсү келет. Антшин берки жактырат. Ага так ошондой тигинин желпилдеши керек. Аны мындан чоңураак кылмышкан турткөнү жүрөт.

– Так учурунда жиберди го. Тешекең билбеген балаа барбы. Кааласам барбы, көз ачып жумгучу эрдүү катынды, эне, баланы кырды бычак кылып салууга жарайм – дейт да, Тешебай ким менен кимди качан кагыштырганын терип-тепчиp айта баштайт. Эшмат андан өтүп:

– Айтпадым беле сага, бул катын сени соо койбойт. Атаңдын Мойдунга пацсат болгону чынбы? Эртең эле бетинди ачат. Өч ал. Көп узатпай өч ал. Тамыр жая электе солутпасак, күчөп, тамыр жайып алганда буга кудайдын күчү жетпейт, биз тургай. Оозундан чыгарба. Мен сага дагы бир сыр айтайын. Ал катын мага келип кеңешшип жүрөт. Сени менен көнүлүм жакын экенимди кайдан билсин. Бузуку дейт сени. Материалын жыйнап турup, кулакка тартуу керек. дейт. Баарын койгондо дагы

Молдогазыны өлтүрүүгө катышканы үчүн соттотуу керек деген болчу жакында, – дейт Тешебай ээлигэ сүйлөйт.

Ошол бекен мени соттото турган? Кайдан тааптыр андай күчтү? Токто. Мен аны соттобой, этпей эле мыжыгып салам. Азыр эри экөө, алиги шашкалактаган эри экөө сабашып жатат. Эртең дагы башка жагынан жиреп кирем. Тымтыракайын чыгарам бара-бара. Ошого жарай албасам элеби?..

– Сага ишенем, Тешебай! Ал катын сен жөнүндө эмне ойлоп жүргөнүн акырын жеткирип коюп турайын, анан кыбырабай жаңың жокпу?

Кырман алыста калды. Кыштакка кирип келиши. Тешебай кырманга кулак түрүп, кажылдаган, бакылдан үн укусу келди. Эчтеме уга албады. Баягы кемегедеги от гана жылт-жулт этип көрүнө калып, жок боло калып турду. «Ырас кылдым. Бултактап качып журду эле, муну мурдунаң байладым. Эми бирдеме десе шап кармап алам. Тартылды кудаа нааласа бул дагы. Бириндегип тартканым дурус болуп жатат. Акырындап отуруп чогултам. Аз калды. Бардыгы ойдогудай болот. Келет тилеген тилегим», – деп ойлоду Эшмат. «Мага эмне, баягы Эшмат дейт. Уркуянын ойношу эжен деп чыгарышы керек мага. Анын булганганы жакшы. Бул бир кылмыш болуп калат. Кодонду урганы бар. Атаңын көрүит, канчалык такыктап жатып жиберсем да, убаданы бекем алсам да баягы иттигин карматып жыйналышта ит болбодубу. Ошондо айтып койгондо эле иш бүтмөк. Андай кишиге ишенүү болбайт эжен го. Ал эми мобу Тешебайга ишенүүгө болобу? Ай ким билет.

– Менде ой бар, Эшмат.

– И, эргулум, акылың көл сенин. Айтчы, бирдеме сыгылып чыкты белем башыңан?

– Кезитке жаздыруу керек.

– Кезитке?

– Ооба. Жаздырыш керек. Айла болсо ошо кезитте иштеген бирөөнө жаздырыш керек.

— Колдон келбейт го.

— Колдон келбеген эмне бар.

— Ие атаңын көрү десең. Айт айтпаса төгүнбү. Сендей азамат турганда колдон эмне келбейт. Бул сөзүң акыл. Жезитке бир чыгарып алсак абыири айрандай төгүлбөйбү. Чыгып эле келсинчи. Думбалап заматтын ортосунда жок кылабыз. Мен айыл кеңешинде иштеп эле турсамбы?.. Айтчы, кандай кылып бул ойду орундарасак деп ойлойсун, Тешебай?

— Мунубу? Муну... кийинки кездерде ушуну көп ойлоchu болдум. Муну мындай кылуу керек: күнөөлөрүн көбөйтүү керек. Жыйнаш керек, жыйнаш керек... анан бир күнү балч эттире басып калуу керек. Бир ыгы өзүнөн өзү келип калат. Бишкекте тааныштардан жокпу, кезиттин айланасында иштегендерден? Баса!.. Жок, ал киши кетип калды деп уктум.

— Бура бастыrbай баскан изин аңдыш керек. Эрин элүү башы кылып койгону деле күнөө эмеспи?

Ал... кеп эри бирдеме жеп жиберсе болот эле. Шеги билинбейт иттин. Жанагы үйүндө жатып жургөн Хашиф менен ойнош экен деп чыгарсак кантет?

— Эч ким ишенбейт ага. Кайта шылдың болуп калабыз. Башка жагынан, эл ишенгендей кылып... Өзүң билесиң го, аягын антип, биягын минтип...

Эшмат Тешебайды далыга чапкылап койду. Тентүшу, сырдашы катары мамиле кылды. Тешебайга ошо эле керек. Ошонтип койгону учун эле анын тебесү көккө жете түшөт.

Мерчемдүү жерге келгенде экөө эки жакка кетиши. Тешебай камыш аралаган кой жол менен баратат эле, астынан эрбендереп бирөө чыкты. Тешебайдын журөгү оозуна кептеле түшүп токтоду. Аттын оозун тартып тура калды. Аңгыча тиги эрбендереп келаткандын өзү үн чыгарды:

— Сен ким?

— Кодонсунбу? Жаным да калган жок. Жер кенедей болгон урган, жол менен эле жүрсөң боло, капкайдагы камыш аралабай түндөсү. Кайдан келатасың?

– Тамырымдан. Карсак жүрчү жол менен жүрөм. Данғыр жол менен ар ким басат. Каман шимшиген жол менен жүрөм.

Сен камыштардын башын былкылдатып мында жүргөндө мен бир кызык көрдүм. Аны уксанд боорун эзилгиче күлөсүң. Айтайымбы, же?..

Кодонго андай сөздөр керек әмеспи, жабыша калды:

– Айтсаң. Ал әмне ыя?

– Ал ойго келбegen жорук. Атандын көрүү, муну мен таза катын экен десе, барып турган сойку тура.

– Ким ыя? Уркуя әмеспи?

– Уркуя болбогондо ким болот эле. Ошо. Анын ууруусун кармап алдым. Жаныңда киши жокпу, Кодон?

– Жок. Кандай уурусун ыя?

– Эшмат менен ойнош тура, итиң.

– Ойнош? Жаша! Кантеп көрдүң ой?

– Кадимкидей болуп жатканының үстүнөн эри чыкты го.

– Ой, шерменде болгон экен э. Аナン әмне болду? Уруштубу эри экөө?

– Урушпай койчу беле. Бири өлүп бири калды окоштой. Биз жүрө бердик. Ой, моокум канды бейм.

– Силер ким-ким эленер?

– Ким кимди әмне кыласын, толуп жаткан киши. Кырмандалылар жерге түкүрүп жатышат.

– Кырмандабы? Ошондо ушинтип жүрөбү? Бах! Жеткен экен э жетчу жерине. Кой, мен кетейин, – деп Кодон шашкалақтады.

– Оозуң жаман эле, бирөөгө айтып жүрбө, – деген болду Тешебай, – мен сени жанымдай көргөн үчүн айтып жатам.

– Айбан бекеммин мындай сырды айтып. Ком!

Кодондун чырагына май тамды. Көрүнгөн эле четки бир үйгө кирди. Алар уктап калышканына карабастан атайы ойготуп алып былжырады. Кой издең жүргөн болуп, аナン сөздөн сөз чыгарып туруп балч айтып салды. Тигилер ишенген жок. Ага Кодон кайдан болмок эле, өзү



көргөн болуп кашкайып туруп далилдеди. Андан чыгып башкасына айтып, таң аткыча бүт кыштакка жайып жиберди. Эртеси бардык жерде сөз Уркуя менен Эшмат жөнүндө болуп калды.

10

Бүгүнкү түндөй капкара түн көптөн бери бил Меркет-Муркутта боло элек. Тим эле көзгө сайса көрүнгүс. Мындаид түндө эшикте жүргөндөр аз. Күн бүркөк, майдалап жаан жаап турса, анын үстүнө камыш түктүү жер болсо, караңгыга караңгы кошуулуп турбаганда кантмек эле.

Терезелерди жылчык чыгарбай чүмкөп салып Анаркул уулу Шарип дегендин үйүндө беш киши кумар ойноп отурут. Үйдөгү булардан башка бир да жан калбай, баарысы эбак уйкуга кетишкен. Кеч киргенден тарта эле кумарга киришкен окшойт, өздөрү аябай талмоорсуп чарчап, көздөрү кызырып кеткен. Демейде балжыйып турчу Шариптин сары жүзү эми чырактын шооласында кер сары көрүнөт. Күйкул муруту баш аламан уйпаланып калганына карабастан анысын улам эле чыйратып, кайта жандырып отурут. Кезегинде гана үнүн чыгарып: «кашкарда катыным калды, дыңзада атым калды», – деп кызырып турган төшүн муштум менен ток уруп коёт. Анын үнү чыккан сайын дал бет маңдайында отурган Козунун кыжыры келет. Өзүнөн өзү буркулдап сөгүнөт. Эмне дегени билинбейт, бирок ичинде тигини тилдеп жатат. Ал тизелеп отурут. Анын чоң буту чондугуна карабастан деле эптуу бүктөлгөн. Ушу калыбын жазбай нечен күндөн бери отургандай көрүнөт. Дагы бирөө – тиги Шариптин иниси Токтосун. Демейде эле ичине кабырылып турчу чап жаагы ого бетер кабырылып кеткен. Өңүндө такыр тан калбай калгансыйт. Бир топ убакта бир жолу быш эттире дем алышп, кысылып, муунуп турат. Ыргытканда чачырап түшүп калган чүкөлөрдөн көзү өтүп, чүкөнү жутуп жиберчүүдөй болот. Үчөөнүн тең акчалары тизелеринин астыларына катылган экен.

– Кой! Ташта! Сендей эмде жүрөк барбы?! Калтырап турасың бир тыйындың артынан кубалап.

Токтосун төрт чүкөнү дегеле колуна эптуү кармап алып Козуну күүлөй баштады. Козу беш сомдук бир кагазды таштап коюп унчукпай турду. Тигинин сөзүн чыдамкайлык менен угуп турду. Ушуга эле ойно, дегендей анын белгиси тигинин көңүлүнө толгон жок.

– Калча. Калча дейм.

– Таштасаң дагы. Эмнеден коркосуң? Карабы, чуу түшкөн турат.

– Мен таштасам бакырып эшикке качасың. Калчай берсеңчи байкуш?!

– Оозуңа карап сүйлө, Козу! Ким байкуш? Алачыктай болгон атаңдын...

– Калчабасаң бер ары Шарипке. Эмне зиркилдейсин, жөнү жок?

– Коёсунбу, койбайсунбу?

– Калчай бер дебедимби?

– Ой, катыныңы саясыңбы ыя? Утуп алам, бир калчоо менен. Ута албасам доңуз болоюн. Токтосун оозуңа карап сүйлө!

– Экөөнүн ортосуна Шарип түшө калды.

– Койгула. Кичине нерседен чоң ырбатпагыла. Токтосун сен антип айтканың болбойт. Катынды да сайчу беле. Калча. Койгону ошо болсо эмне кыласың? Козу кылчактап, коркуп ойнойт. Билип туруп эле кылжырына тие бересиң. Калча.

– Мен коркок, сен баатыр экенсиң да?! Чыдайсыңбы мен саяйын?

Козу намысына келе түштү. Шарипке так ошо керек. Асты менен ал акырын гана мурутунан жылмайып койду. Мурдагыдан бетер Козу жалбырттап кетти.

– Кой, Козу! Сен мен эмессиң. Мен ат сайып коюуга колуман келет. Сен, көрбөйсүнбу, чүпчүндөтүп таштаганыңды. Ойносоң ойногондой ойно, ойнобосон бөөдө уйкуну алыш кереги эмне. Ушинтип отуруп качан бүтөбүз? Таштайсыңбы? Саясыңбы?



– Саям. Сенден эле коркым Козу атым өчсүн. Келе чүкөнү. Эмне саясың? Айт. Уттурсам уттуруп эле коёун.

Козу Токтосундун колунан төрт чүкөнү тим эле жулуп алды. Эптүү карман туруп тигини демитти.

– Сен чырсың, Козу! Уттуруп койсоң ааламды буй кыласын. Бербейсиң.

– Ким? Менби? Тапкан экенсиң чырды. Саясыңбы атыңды? Сай эр болсоң!

– Сайса сайып эле коём. Сен бәэңи бересиңби уттурсан?

– Берем.

– Келе колунду?

Экөө кол алышты эле, Бегалы акырын гана колунун сырты менен бөлүп койду. Шарип менен Козунун экөөнүн көздөрү башкача боло түштү. Кандары качып кумсарышып, эми бычакташчудай түрлөнүштү.

Үчөөнүн ортосу чүкө-калчай турган даңгыл жер. Ал жердин так ортосуна эки жарым карышча камыш сайып коюшкан. Чүкөнү так ошо камыштын башынан ырғытып жатышат.

Аттан ажырадың кудаа кааласа, – деди Козу чүкөлөрдү колуна абдан эптуү кармай берип. – Сенин көзүңө көрүнө албасам элеби.

– Бабырабай, калчы. Ташта. Эмнеден коркуп турасың? Баягыдай эле болосуң. Койлорунун баарысын утуп жедик эле, малыңын баарысын кагып алдык эле. Сенин чөнтөгүндөгү акча биздики экенин билесиң. Калча, – деп Шарип тигинин ачуусун кайнатты.

– Мен уттай койчу белем? Байкелеген жок белеңдер, иниң экөөңөр?

– Ооба байкелегенбиз. Калча.

Козу калчап жиберди. Төрт чүкөнүн экөө бөк, бирөө алчы, бирөө таа түштү. Эми кезек Шариптики. Ал чүкөлөрдү колуна алыш иреттештире кетти. Жердин оңтоюн байкап, кайсы жерге таштасам дегенсиди. Аздан. кийин ал чүкөлөрдү камыш башынан алыс көтөрүп:

– Дарт-тикем, сыя! – деп бакырып таштап жиберди да, көкүрөгүн чоң муштуму менен күп эткизе қоюп кал-

ды. Жүрөгүнүн тушу агарып барып, кайта калыбына келди. Куржалак болуп калды. Эки ортодо Токтосундун жаны чыгып, ага бир сөз айтса, буга бир сөз айтып чыйпайы чыгып турат.

— Катыныңы кошо сай, Козу! Көзу жакшы катынындын. Мен утсам, алам аны. Сага караганда кантип жакшы болбоюн — дейт.

— Катындан сөз козгобо, Токтосун! Аша чаап кетмейин бар анан калса.

Шарип кайраштырыш жатат.

— Катындындан айлан, — деп Козу дегеле эрикпей чүкөлөрдү терет. Эптуү кылышы колуна тизет.

Так ыргыта турган болгондо Токтосун:

— Токторбай келип түштү эле, силердикине. Катының менен эриш-арқак боло калгандыр. Барсаңчы. Бээзи бизге уттурсан, катыныңы ага тарттырсан, эмнең калат шордуу? — дейт.

— Ие, — атаңдын көрүгө урайын! — деп Козу тигини тээп жиберди. Астындагы акчалары чачылып кетти. Токтосун чалкасынан жыгылып калды. Ага болгон жок, Козу атылып барып басып калды. Шарип ары жактан келди да, Козуну тартты. Кудай ургандын күчү эпсиз эле, дегеле ордунан козголор эмес.

— Туручу болсом өлөсүң, Козу!

— Сени тургузбай жайлайын анда! Тилици сууруп салаймбы, көп шалпыган?

Козу Токтосундун үстүнө чыгып тизеси менен желип, желип коюп баса берди. Токтосун оозуна келген менен оттоп сөгүп кирди. Ага караган жок, Козу кайта келип чүкөлөрүн, акчаларын жыйнай кетти. Токтосун менен Козунун акчалары аралашып кеткен. Чатак так ошол учун дагы ырбады. Токтосун бардык колу жеткен акчаны чогултуп алыш койнуна катты. Козуга эчтеме деле калган жок.

— Бер! — деди Козу акча төмпөйгөн тигинин койнун аткый кармап.



– Тарт ары! – Токтосун муштап жиберди. Аздан соң экөө былч-былч этип эле калды. Козунун да, Токтосун-дун да оозу, мурдунаң кан кетти. Қөйнөктөрү тытылышп, үй ичинде ары, бери тартышып жүрүштү. Шарип араңдан зорго ажыратты.

– Минткен жарабайт. Отургула, ой, наадандар десе!

Шарип экөөнөн улуусунуп, кагып-согуп кирди. Бир бөтөлкө арак ачып эки чыныга куйду да, экөөнө сунду.

– Құчум бар дейт экенсін, Құчүң маа бир тыйын!

– Болду дейм, Токтосун! Ме, ичкile. Жарашкыла. Эл укпасын. Баяғы Козу менен Токтосун сабашыптыр деп таза уятка каласыңар.

Экөө бука тооруш менен астыртадан карашып, чыныларын көңүл кош кагыштырышты да, аракты жутуп жиберишти. Арак ичке киргенден кийин алардын ачуулары бат эле тарап, кайта кумарга киришти.

– Калча эми.

– Токтосоң шаштыrbай.

– Таң атып кетмек болбодубу.

– Өлүп баратасыңбы? Утсаң бир бээ утат экенсін го, эмне мынча демиттин?!

– Бээ – бээдей бээ болсоочу...

Козу чүкөлөрдү ыргытып жиберди эле, дагы иши болбоду.

– Бээңен ажырадың, Козу! Эми баяғыдай чырлашпа, – деп Шарип бир азга сүйлөп, анан ичинен бирдемелерди айтып эриндерин кыбыратып турду да, чүкөлөрдү ыргытып жиберди.

– Сыя! – деп бакырып жиберди Токтосун

– Бээ биздики, – деди Шарип чүкөлөрдү кайта жыя берип, – дагы ойнойсуңбу? Ташта алдагы астындағыны бир жолу.

– Мына, таштадым. Ат.

– Атайымбы?

– Ат дейм, эненди урайын! Былжырабай атпайсыңбы?!

– Эненди мен урайын! Эмне былжырайсың?!

– Ат, оозуңу талкалай коём!

– Ыя, ямшиш!

Атып жиберди эле, төрт бөк түшүп калды. чыр чыгарды. Камыштын үстүнөн атпай, деди. Үстүнөн эле аткан. Токтосун эбелектей чыкты.

– Келе акчаны?

– Бербейм. Күйтуланбай ойно. Эмне үчүн капиталдата аттың?

– Киши эмес экенсис, Козу! Ташта. Келе бери, кайта атам.

– Бербейм сага. Мен атам.

– Ой, атаар саамымды бербейсиңби? Кызыксың го?

– Атаар саамың өтүп кетсе деле бере беремби?

– Жан жок экен сенде. Ат. И, калча?

– Козу чүкөлөрдү кармап туруп дагы таштады. Чуу түшүп калды.

– Эчтеменг калган жок. Ой, мен айткандай кыл, катыныңы сай. Азыр эле апкелип киргизип алам. Сай!

– Токтосундун сөзүн Шарип жактырган жок.

– Кет! – деди, муштумун түйүү.

– Катынын утуп берсең боло, – деп коюп Токтосун тышкы бөлмөгө кетти. Булар түпкүү, сый бөлмөдө ойноп жатышкан.

Козу эмне кылар айласын таппай далдырап отуруп калды. Шарип мындай чакта анчалык зыкым эмес болчу. Баягы бөтөлкөдө калган аракты алыш келип чыныга куйду да:

– Жүт, ачууну ачуу басат, – деди. Козу тартып жиберип, көзү акшыя түштү.

– Бардык болгон малымды утуп алдыңар. Мени ууру кылдыңар, мени кумарчы кылдыңар... Мен Козу болбой калдым. Мен өлдүм!

Козу өз төшүн өзү муштагылап бакырды. Оозунан көбүгү буркулдал, көзү кайнады.

– Көп болсо сенин атаң Абдыразактан алар акыбызды алгандырыбыз. Биз ага чааракер болуп жургөндө эмнелер-



ди гана кылган жок. Эмнесине кайгырасың, Козу? Келме кезек, терме тезек деген ушу. Тартып алганыбыз жок, утуп алдык. Ай, Токтосун! Эшиктеги Козунун бээсин аркы аттын жанына алып кирип байла! – деп заңк этти.

Козу эшикке чыгып баратып кайра тартты. Азга ойлонуп туруп:

– Ат бир жолу үстүмдөгү кийимиме! Канчага баалайсың? – деп сурады.

Козунун үстүндө кийими дурус болчу. Ага карабастан Шарип манчыркады:

– Эмне кылам сенин териңди. Бар. Ушу сыйың менен жөнө.

– Барбайм. Ойнайм. Карыз акча бер?

– Саа карыз акча берип жинди болуптурмунбу.

– Отур. Саям кийимимди.

– Саясыңбы?

– Саям.

– Он сом.

– Ат. Он сом.

– Шарип чүкөнү калчап калды. Сыя түштү. Козунун эси ооп кетти. Башы айланып калдайып барып кулады. Ага карамак беле, ыштанынан башкасынын баарысын дырдай кылып сыйрып алды. Анан бир чака суу апкелип башына куюп жиберди эле, Козу сүудан чыккан койдой силкинип баш көтөрдү.

Козуну Токтосун менен Шарип экөө эки колунан алып эшикке жетелеп чыкты да:

– Бар. Кайда барсаң анда бар. Биздин атыбыз Шарип, Токтосун болот, айта бар, – деп түртүп жиберишисти.

Түн капкара. Козу азга барган соң делдейип туруп калды. «Бул эмне? Мен кайдамын? Мобу кааррган эмне? Камыш э肯. Камыш. Камыш жакшы. Уттурдум. Ўйгө барбоо керек. Жылаңач кантип барам үйгө. Токто. Мына, токтодум. Айт, Козу, айтар сөзүндү, токтодум. Көзүң аксын сенин. Бүттүң го. Эртең мени Уркуя... Эшмат айтканы чын келет. О-о, курган Козу!.. деди ал кобурай сүйлөп.



Ал жолдон адашып камышка кирди. Камышта суу агып жаткан экен, чалп жыгылды. Аптыгып, араң көз ачты. Мына эмесе деп сууга азырак жатты. Кара суу болгон менен анчалық салкын эмес экен. Ичип алгандыкыбы, уттуруп күйгөндүкүбү, суунун салкыны көп сезилген жок. Жылымчы бирдемеге жаткансыды. Антсе да суунун иши суу го, баягыдан көңүлү сергип калды. Суунун ичинде чалкасынан жатып алып асманды тиктейт. Асман капкара. Камыштардын баштары ыргалганы билинип турат. Алардын шуулдаган дабышы кулагына жакшы угутат. Ушулардан баарысынан ажырагансыйт. Ыза болот. Ичи-боору эзилип, жалындан баратат. Ыйлагысы келет. Канчалық ыйлайын деп аракет кылса да, көзүнөн жаш чыкпайт. Суу ичинде жатып мындан эки жыл мурда өткөндөр эсине келет. Анда бул айылдын байы болчу. Эки жүзгө жакын кою, уч ую, алты аты, бир төөсү бар эле. Ал болбогондо деле түн баласы төшөгүнө тынч алып уктаган эмес. Ошол малдын баарысын дээрлик кумарга уттурду, арак ичти. Бүгүнкү күн менен жашады. Ўйгө караган жок. Ошондо жаңы алган зайыбы Күлайымды далай жолу кан какшатып үйүнө жалгыз таштады, мал уурдал түндөсү келип зиркиретти. Эми эң акыркы дасмиясы кагылды. «Шарип менен Токтосун түбүмө жетти. Өттү кайран заманым, болбосо булар менин кол алдымда кызмат кылат болчу. Мен эми талпак болуп булардын басар жолунда тепселип калдым. Ушу эмне жакшылык? Капкара түн. Камыш арасы. Жатканым саздак суу. Суу? Атаңдын көрү, сууда эмне жатам? Каман келип жара тартып кетсе кантем? Кетиш керек», – деп Козу локуюп суудан турду. Камыштарды шабырата басып бети оогон жакка баратты. Жаан жаап келди. Барган сайын күчәй берди. Заматта Козунун мас болгону жазылды. Козу дагы эле кетип баратты. Эми масы тараганда өз кылганын сындан өткөрдү. Ойнобойм деген Шариптин ой-боюна койбой эки күндөн бери асылып жатып макул кылган. Бая күүгүм талаш үйдөн чыгып баратканда аялы Күлайым жакшы эле ке-



тирбөөгө тырышкан. Кумар ойногону жөнөгөнүн сезген. Түрдүү сөзгө алыш алаксыткан. Козу көшөрүп болгон эмес. Эми ушу кебетеси менен кантип анын бетин карайт? Эмне деп айтат? Мындан мурун ушунчалыкка жеткен эмес. Эл укса эмне дейт?

Козу камыштан чыгып жолго түштү. Эсине бая бир Токтосун айткан сөз келди. Токторбай Күлайым менен соо эмес дегендай болбоду беле. «Токторбай... ал кийинки кездерде катары менен эки жолу келди. Көз карашы жаман иттин. Катыным да жымпыңдалап калат аны көргөндө. Кийинки жолу келгенде кетем десе, катыным кетирбей койду ээ? Соо эмес го, чын эле булар. Атандын көрү-ү, кара көз кашайып калган го», – деп ойлоду. Үйгө баргысы, карра-курпа үстүнөн чыккысы келип турса да бара албады. Барчу болсо катыны аркырап беттен алат. Уттуруп тарткан азабынан бетер болот. Андан көрөкчө көздөн далдага турган жакшы. Кайда? Козуну келбери деп үйүнө киргизчү ким?» – А-а, баса, ошондо барыш керек», – деди бир маалда Козу. Анын эсине бирөөнүн үйү түштү. Сүйүнүп кетти. Шыпылдай басып жөнөдү. Тoo жактан жел согуп, күн ачылчудай түрлөндү. Төбөдөн бир жылдыз көрүндү. Булуттарды жырып чыгып жылт эте түшүп аздан соң кайта жашынды. Жөн эле Козунун кейпинен уялып кеткенсиди. Козу түндүн караңгы турганын каалады. Жаандын басылганы жакшы. Чыйрыкканы жоголду.

Козу жүрүп отуруп бир кичине капкага киргенде арсылдалп ит үрүп, тим эле жара тартып кетчүдөй болуп ичиш-жеп жиберди.

* * *

Козу асты-устүнө түшүп жалынып, жалбарганына болбой тултуюп жүрүп кеткенде Күлайым катуу капа болгон. Ушу бүгүн аны менен жайбаракат отуруп алыш сүйлөшүүнү каалаган. Качан болсо түн катып кетип кал-

ганын, киши катары көрбөгөнүн, үйүм, жайым бар деп ойлобогонун айтмак.

Күлайым үйгө маанайы пас кирди. Тамак жасаганы жатты эле, андай-мындайын жыйыштырып ашканага койду. Жалгыз өзү учун жасагысы келбеди. Үйдүн ичи көзүнө суук көрүнду. Кеткиси, алыс-алыс качкысы келди. Күндө әчтемеден бей капар эле, эми коркту. Бирөө келип калчудай, бүлүк салчудай болуп туруп алды. Бир заматтын ортосунда эки-үч жолу эшикке чыгып, кирди. Бирдемесин жоготуп жибергендей, ошону издең табалбагандай болду. Сүйлөшүүгө, әрмектешүүгө бирөө болсо деп умсунду. Кечээ көчөдө келатса Уркуя жолуккан. Абдан жакшы сүйлөшкөн. Мурда агы ак, кызылы кызыл болуп турганын, эми негедир өнү чөптөй очуп баратканын айткан. «Сенин бир эч жанга айтпаган сырың бар. Неге жашырасың? Айт. Колумдан келсе жардам берем», – деген болчу. Уркуя менен көңүлүк жакын эле. Болгон ички сырын кээде ага бөлүштүрчү. Бирок Козу экөөнүн ортосундагы сөздү такыр айтчу эмес. Аны айтуудан намыстапчу. «Үйдөгү болгон быкы-чыкыны тышка чыгарган адамгерчиликке жатпайт», – деп ойлоочу. Ошо Уркуя эсине түштү. Анын буралган коңур чачына суктанды. Жадаганда сүйлөгөн сөзү да орундуу. Мен неге ошондой болбайм? – деген ой көңүлүн урду. «Андай болуш оной эмес. Уркуя жакшы. Мен жаманмын. Эмне учун кечээ ага айтканым жок? Айтыш керек эле. Эрим экөөбүз кырды бычакпаз деш керек эле. Козу өзү ар кимге былжырайт экен, мен эмне учун жашырам? Бардыгын уттуруп бүттү? Эми жалгыз бээбиз калды. Кантип оокат өтөр экен», – деди ал. Анан Козу ууруулукка кеткен кай бир түндөрүн эстеди. Кой десе болбой ээлигип чыгып кеткенде жан кулактын учунда болуп уктай алчу эмес. Каалга кыйч этсе да ыргып баш көтөрчү. Шыбырт этип чыккан дабыш да аны төшөгүнөн козгочу. Кай бир түндөрү ошентип чакыйып жатып таң атырчу. Кармалып калган го, качан суук кабар угулар экен дечү.

Күлайым аябай зериккенде бир жаздыкты төргө таштап кооп кыйшайды. Аз убак өтпөй эшик тұрсұлдөп:

– Үйдө киши барбы? Козу, барсыңбы? – деген Токторбайдын үнүн укту. Бир чети корккон менен бир чети сүйүнүп кетти. Так ушу Козу жок түнү келгени жакты. Ыргып туруп эшикке чыкты. Эшик астында турған эле Токторбай, чылымынын тұтұнун буркурата үйлөп.

- Келинциз.
- Арбаңыз.
- Бар болуңуз. Түшпөйсүзбү?
- Козу жокпұ? Уят го жок болсо түшкөнум. Келсе, әмне деп ойлойт?
- Эмне десе ошо десин. Анын ойлогонунан корксок жан бага алабызыбы.

Башта келип жүргөндө келиндин сөзү мындаиды чыйрак чыккан әмес. Токторбай жым деди. Өзү чакырып турғанда кантип качсын, лып аттан түштү. Аздан соң аткана жакта кам көрүп, атка чөп салып жүргөн Күлайымды көрдү.

Күлайым бат эле атты жайлыштырып кайта келди. Казан-аяктарды калдыратып бирдеме жасаганы жатқанын сезип:

– Тамак жасабай эле коюнуз, карындаш, – деди Токторбай, үнүн абдан сылық чыгарып. Аны келин түшүндү. Түшүнгөн менен тигиге пейили жакындығын билгизгиси келип бир топко чейин болбой убараланды. Үйдө эт бар экенин белгилеп, катылган жеринен атайы алыш чыкты. Баары бир Токторбай көнгөн жок.

– Бирдеме чый-пый эттирип жиберсем болбойт беле, – демишип келип төшөк салууга киришти. Төшөк салып жатып бир жолу жымыйып астыртадан күлүп койду. Аны Токторбай шып илип алды.

- Эмне күлөсүз, аяш?
- Күлбөймбү.
- Күлө береби жөн эле?
- Кызық киши экенсиз.
- Кандайча кызык?

- Аялышыз барбы, Токторбай аке?
 - Аялым болсо сизге көз артар белем.
 - Коюңзчу, менин әмнeme көз арткандай. Сулуу келин болбосом. Сулуу кыздар толуп жатпайбы.
 - Сиздей сулууну мен такыр көргөн эмесмин, аяш!
 - Хи, хи, хи! Ырас айтасызыбы? Мени дегеле бир киши сулуу деп айткан әмес. Сизге башкача көрүнүп жаткамго, хи, хи, хи!
 - Сулуу сулуу әмес, сүйгөн сулуу деген, аяш.
 - Сиз мени сүйбөй калышыз.
 - Эмне үчүн? Неге сүйбөйм. Сизди мен бириңчи көргөндөн бери эле жанымдай сүйөм. Эмне үчүн айланчыктап чыкпай калды дейсиз сиздин үйүңүздөн. Өзгөчө мага көзүңүз жагат. Сиздин көзүңүздү көргөндө өзүмдүн дайнымы таппай кетем. Сиз жакшысызы.
 - Калп айтпаңыз. Эркектер жаман болот. Максатына жеткиче жылаандай арбайт. Максатына жеткен соң карбай кетет.
 - Мен андай эмесмин. Мен сиздин баркыңызга жетчу кишимин.
 - Мен сизден корком, Токторбай аке.
 - Неге? Коркпонуз. Мени сиз билбейсиз. Сыртымдан кабагымы салып жүргөн менен ичим назик. Құлайым, бери келицизчи.
- Токторбай акырын жылып Құлайымды көздөй умтулду. Құлайым калп эле качкан болду. Өзу качкан менен көзу жалдырап кетти. Анын бачым жетишин, чап кармашын каалады. Токторбайдын чаар өңү да билинбей, жанында турган бир татынакай жигит өндөндү. Ага так ушундай мамиле жетипшөй жүргөн. Аны ушу кезге дейре бир дагы әрекет әркелете элек болчу. Козудан ушундай мамилени әңсеген. Ал бирок муз каткандай жылуусу жок эле. Эми так ошо өзу әңсеген. мамиле дал жанынан табылғанга жаны жыргады. Тал чыбыктай ийилип бели солкулдады. Үнү ичкерип кереметтүү болуп кетти. Өңүнүн нуру жерге тамчылап жаткансыды. Ушул турган кези аябагандай сулуу

көрүндү. Токторбайдын эрки эми анын колунда. Арылай баскан сайын жаны чыкты. Кетип калбаса экен деп жан талашты. Келин кеткен жок. Токторбайды айланын качып бараткан болуп бирдемеге чалынып жыгылып калды. Токторбай келип жардам беришин каалады. Аны биле койгон Токторбай жетип барды. Жаткан жайынан так көтөрүп алды да, жүзүнө тигиле тиктеди. Күлайым эми көзүн жумуп Токторбайдын колунда. Солкулдаган жапжаш келинчек пахтадай жупжумшак. Анын кичинекей жүрөгү балк-балк этти. Келин жылмайып, аппак тиштерин жаркыратты. Анын бул турпаты: «мен эми сеникимин. Аясан, койсоң өзүң бил», – дегендей эле.

Токторбай катуу кучактап туруп келиндин эки бетинен эки жолу өөп алды. Келин диркиреп кетти. Денеси калчылдап, көзүнөн жаш кылгырды. Андан чоочуп Токторбай кучагын жазып, бошото калды эле, келиндин кабагы бүркөлүп:

– Дагы өпсөнүз, Токторбай аке. Сиз жакшысыз. Сиз жакшы экенсиз. Жанагинтип кучактасаңыз дагы бир жолу, – деп жалына сүйлөдү. Жигит мурдагыдан да каттуу кысып кучактай берип чопулдатып өпту.

– Ырас эле колго тийдицизби, же мени алдап жатасызыбы? Козу киши эмес. Сиздин баркыңызга ал жетпейт. Андай зөөкүр...

– Өпсөнүз, Токторбай аке...

Токторбай жыгылып кетти. Келиндин назик, жалынычтуу уну чыкты. Анын бактысы ашып-ташып кеткен-сиди. Демейде оюна такыр келбegen жылуу сөздөр жүрөгүнөн атылып чыкты. Бир маалда Күлайым ысылап чалкасынан жатты.

– Эмне болуп кеттим? Сиз мени дубалап салдыңыз го?.. Мен такыр катуу элем. Сиз мени кантип дубаладыңыз, Токторбай аке?

– Мен сизди эмес, сиз мени дубаладыңыз, Күлайым!

– Сиз жакшысыз. Козу жаман. Козу үйгө келгенде жүрөгүм шуулдап турат.



- Келип калып жүрбөсүн Козу?
- Коркосузбу? Келсе келсин.
- Жок, коркпойм. Ошондо дагы уят дегеним.
- Сиз мени таштабайсызыбы, Токторбай аке?
- Жок. Мага тиесизби?
- Тием.
- Жаным! Құлайым! Келчи!

Тұн өтө берди. Бул үйдө мындай ырахат такыр болғон әмес. Мындай шириң сөздөрдү Құлайым такыр укпаган. «Таалай деген ушу турбайбы. Дүйнедө ырахат деген бар дешчү эле, мен ишенчү әмес әлем, көрсө бар әкен. Токторбай жакшы тұра. Муну менен баш кошкон аял кор болбайт. Козу жаман. Анын жүргөн жеринин баарысы арам. Мен кетем андан. Ал мага әр болуп жарытпайт», – деп ойлады.

- Жұру қачалы, Токторбай аке.
- Шашпа, Құлайым. Азырак чыда.

Әшикте жаан шатырап, тұн капкара болуп турду. Терезеге чаба жаап жаткан жамғырдың үнү да алардың кулагына угулған жок. Чырагы жок караңғы үй жарық көрүндү. Биригин сөзүн бири колдошту. Жайдын кыска түнү бат эле тарап, таң атты. Козу келген жок.

- Козу кайда кеткен? – деп сурады Токторбай, эртең менен Құлайымдың ойноок көзүн күлүндөп тиктей берип.
- Күмар ойноп отурғандыр. Кайсы бир жакшы иш буттүрүп жүрөт дейсің.

Чайга күйбей Токторбай жүрүп кетти. Құлайым анын кеткен жағын жылмая тиктеп азга турған соң қыңылдалап ырдан үйгө кирди. Мындай сулуу үй болорбу! Мындан мурун неге ушундай көрүнчү әмес?..

* * *

Козу түндө Шарип менен Токтосунга уттуруп койгону айылға тарап кеткен. Таң саарынан Токтосун Козунун бәсін сугарғаны жетелеп баратканда көргөндөр эле та-

ратып жиберген. Бул кабарды Күлайымга баягы Кодон жеткирди.

– Козу үйдөбү? – деди ал, Токторбай кетер менен келип.

– Жок. Эмне экен?

– Өл. Эмне экен деп коёт?! Козуң кумарга уттуруп түндө дырдай жылаңаң кетиптири. Өлгөн болуу керек жаанда, өпкөсүнө суук өтүп.

Күлайымдын жаны чыгып кетти. Чала-була кийинип алып түз эле Шарипке барды. Шарип менен Токтосун Ко-зунун бээсин тазалап, куйрук, жалын тарап жаткан. Аны көрүп Күлайымдын көзүнө жаш кылгыра түштү. Кодондун айтканы чын экен. Бээни эмне эле сылап-сыйап калышканын сураган жок. Бул экөө утуп алганын кайта берүү деген оозуңан айлансын. Аябагандай ырайымсыз получу, биринен экинчиси өтүп. Сөздү Күлайым бөлөк жактан баштагысы, чатакты катуу чыгаргысы келди:

– Козу кана? – деди тумшугу менен бир тийип.

– Койнуңда жаткан эринди сен билбесең, биз кайдан билдик, – деп Токтосун жаачыдай бетин бырыштыра сүйлөдү.

– Билбейсиер э?! Өлтүрүп салып, анан билмексен болосуңдар э?

– Бас ары, каңкылдабай! Өлмөктөн доңуз копсун.

– Эмне? Эмне дедин? Дагы кайталачы?!

– Бар ары дейм!

– Барбайм. Эрими таап бер. Өлтүрүп салдыңар Козуну.

– Өлбөй эле кеткен түндө.

– Кана, кеткен болсо?

– Жүргөндүр ары кайнатасыныңында.

– Барбайт аякка. Тапкыла!

Күлайым чындалп эле алкынып-жулкунду. Кошуналар чогулуп калышты. Ар кими ар башкача айтышты.

– Эртең менен тетиги Аппшарондун сайынан бир киши чыгып калыптыр, ошо болуп журбөсүн, – деди бир чал.

– Барбайт аякка. Мас неме кайдан ошончолук алыс-ка жете койду дейсин, – деди Токтосун.

– Камыштардын арасын карагыла. Жолдон адашып жатып калгандыр, – деген болду кайта баягы чал, зайбын коркутпайын деген ойдо. Құлайым болбой отуруп алды. Таап беришин сурады.

– Аябай ичирип, мас кылып туруп утуп алғансыңар. Өлтүргөнсүңөр, ал ич күйдүлүк менен чатак чыгарган да. Таап бергиле. Таап бербесенер көргүлүктү көрсөтөм әкөөңе!

– Көргүлүктү ары Токторбайга көрсөт. Уялбай кантип айтып отурастың ушу сөздү?

Токтосун балч эткизе айтып салды. Токторбай менен Құлайым ойнош әкен деген сөз айыл ичине тарап кеткен.

– Токторбайдын балекетин ал.

– Балекетинин мaa кереги әмне, өзүң ал.

– Болду дейм, Токтосун. Таап бер Козуну!

– Ой, кеткен дейм Козуң түндө. Баарын уттурган. Сени да уттуруп коё жаздал аз жерден калган. Утуп алсам барбы? Чачыңдан толгой кармап апкелип... Эмгиче Козунун әмес, менин катыным болуп калмаксың. Бир ыгы келди эле түндө, атаңдын көрү, ойнобай койду сени сайып. Жакшы көрөт окшойт. Сен аны жек көрөсүң. Анын көзү жок болсо, бирөөнү чакырып турасың өзүң эле.

Токтосун атайы Құлайымдын кыжырына тийип, чуккай сүйлөдү. Келин да моюн бербей:

– Сени кароолчу койду беле мага? – деди.

– Карай турган әмнең калды сенин. Бар ары қаңқылдабай!

– Қаңқылдаган сен.

– Ой, тигине Козуң. Келатпайбы аягын аран сүйрөп. Токтосун көре коюп сүйүнүп кетти.

– Кайда жүрөсүң тентип? – деди Құлайым эринин кейпин карап, ачуусы келе сүйлөп. – Уят әмеспи. Кантип әлдин бетин карайбыз әми? Устүндөгү киймиң кана?

Козу каардуу. Каны ичине тартып кумсарып турат. Көзүнүн ағы айланат. Тишин кычыратып таң ашкан ат өндөнөт. Сөз катпай зайбын тиктейт. Анын көз карашынан чоочуп, бир балекет баштаганы турганын бай-

кайт Күлайым. Үйгө чакырат. Козунун астына түшүп декилдеп басат. Козу арыштай аяк шилтеп ээрчип келатат. Экөө тен үйгө киргенде Козу каалганы карс жабат да, илгичин илет. Күлайым жел тийген жалбырак болуп диркиреп бурчка кептелет.

– Айт, шуркую! Бардыгын жашыrbай өзүң айт!

Козу басып келип Күлайымдын дал бет маңдайына токтойт. Үйкүдан калган, чарчаган көзү үнүрөйүп ичине кирип кетиптири. Бети-башынын баарысы топурак. Жылаң айлак буту килейип дегеле эпсиз чоң көрүнөт. Булчундары иттин башындай болуп түйүлүп турат.

– Бекерге кан кызытпа, Козу. Мен сага кылган жазыгым жок.

– Эмне? Жазыгың жокпу? Сенин жазыгың жок? Кет Токторбайга! Кет!

– Токторбайга? Бул эмне деген сөзүң?

– Билбейсиңби? Түндө ал мында түнөгөн жокпу?

– Түнөдү.

– Уу, бузулган катын! Сени ушу жерден!..

Козу качырып сала бергенде Күлайым чыңырган бой-дон үйдөн чыга качты. Козунун колунда таяк, дагдактап кубалап баратат. Күлайым безилдеп качып баратат. Анын чаңырган үнү далайдын кулагын кырып өттү. Бияк-тияктан көргөн кишилер ээрчий басышты. Кәэси катуу эле Козуну жекиришти, кәэси анын пайдасына сүйлөштү.

Жол боюнда топтошуп отурган беш-алты кишинин жанына барганды Күлайым күйүгүп журбөй калды. Козу оозунан кирген чыкканын билбей бакылдап келатты. Тиги кишилерге корголоп айлана чуркаган зайыбын кармай албай жинденген Козуну:

– Токто! – деп кармай калды, москолунан келген бир жигит. – Эмне айыбы бар экен анын, анчалык эле житире кубалагандай?

– Сыйрам терисин! Мунун кылбаганы жок!

– Сенден да күнөөнү көп кылган бекен?

— Кылгылыкты кылган өзү. Күнөөлүү болгон мен. Карагылачы, баарын кумарга уттуруп... шүмүрөйүп...

Күлайым буркурап ыйлап жиберди. Козу бирөөнүн ыйлап жатканына чыдай алчу эмес. Өзү ушунчалык каардуу болгонуна карабастан ый алдында багынып кетчү. Анын андай мүнөзүн Күлайым башта билген эмес.

— Ыйлаба, — деди Козу. Күлайым ан сайын жашын көлдөттү. Анда отургандын баарынын боору ооруду. Жамырата сөгүп Козуну жемелеп киришти. Козу актанауга тырышты:

— Бузулуп кетти. Токторбай деген бир неме үйүмдөн кетпейт, — деди эле, баягы кармай калган жигит кагып койду:

— Өзүң айыптуу. Райондон келген ким болбосун үйүңө чакырасың. Жалган болсо айтсын өзү. Асты-устүнө түшүп шыйпаңдайсың. Жалган болсо өзү айтсын. Бат эле таанышып, эриш-аркак боло түшөсүң. Жалган болсо айтсын өзү. Бирдеме өндүрүп алгың келет алардан. Мыттайымдык кыласың. Чондор менен жакындашың келет. Кылган күнөөңдү жашырып, жапкың келет. Чала болот сага, ылайым ошондой болгой элең! Э-эй, катыны бар киши ушинтип жүрөбү? Каракы кебетеңди. Адам болбой кал.

Жигиттин сөзүн укканда Күлайым мурдагыдан бетер көз жашын булактай агызды. Өпкө өпкөсүнө тийбей солкулдады. Козу чындал эле, соорото албай уbara. Кучактап алыш жалынып-жалбарып жатат. Анын оозунан мындей сөз биринчи жолу чыгып отурат. Буга чейин ал аялана тим эле катып калган муз болчу. Үйгө келсе тултуюп карап койчу эмес. «Чеч бут кийимди! Жаса тамакты! Куй чайды! Сал төшөктүү! Апкел тигини!» — дегендөн башка мамиле кылчу эмес. Ал өзүн Күлайымдан бийик сезчү. Ак сөөкмүн деп ойлоочу. Күлайым болсо жумушчуунун кызы эмеспи, аны бир топурактан жууруп алгандай баалоочу.

Козу эмне болуп кеткенин билбей Күлайым таң. Анын колтугуна кысылып үйүн көздөй кетип барат. Барган сайын жашы тыйылып, барган сайын солуктаганы токтой берди. Үйгө алыш киргенде Козу:



– Ачуум келип айтып жибердим, көңүлүнө алба. Токторбай кайда кетти? – деп сурады. «Чын айтып жатабы, же сынаганыбы?» – дегендей Козунун көзүн байкаса чындык окшойт. Құлайым кайда кеткенин айтып берди. Андан башка дагы бир катар сезду оюнан чыгарып кошту.

– Токторбай мага жардам кылмак эле. Айткан жокпу?

– Мaa айтмак беле. Сени келип калабы деген ойдо уйгө түш дедим. Сен келгениң жок. Таң саарынан бастырып кетти. Бирөө бирдеме дейби деп уялды окшойт. Сен болсоң сүйлөшпөйт белең түнде.

– Келет деген жоксунбу? Айтсаң боло.

– Айтпай койду дейсиңби. Эми келет деп отуруп таң атып кетти.

Козу уялып калды. Айып өзүнөн кеткенин эми сезди. Құлайым чындал эле ага күйүп-бышын жаткандай көрүндү. Түндө өзу келген болсо иши оңунан чыгарына ишенип, келбей калганына кайғырды.

– Дайым ушундаймын. Ишим оңолор жакка өлүп баратса баспайм. Карабайсыңбы шайтандай болуп кумар ойногону кеткенимди. Уттуруп койдум баарысын. Мас кылып туруп утуп альшты.

Козу үйдүн бурчунан отуруп, бетин алакандары менен басып ыйласп жиберди. Баарыдан дагы ал бәэсине күйдү. Ал бәэ менен далай түнү жол кескен. Далай кыйын абалда калганда жел менен кошо учуп кутулган. Эми канатсыз калганын сезди. Кәэде жок жерден чатақ чыгарып бәэсин сабаганын эстеп өкүндү.

– Ме, кий.

Үйдө калган эски-уску кийимдерин чогултуп Құлайым Козунун астына таштады. Аны кийип, эми гана бир чыныдан чай ичиp отурганда Мадалы келди. Козуга ушу керек болчу. Мындан башка бул айылда азыр сүйлөшпөр кишиси калбай калгансыган.

– Кел. Эски малдын көзүндөй болуп кайдан келдин, Мадалы аке?

– Жакшыбы, үкөм?

– Төргө өт, Мадалы аке! Ай, төшөк сал, Мадалы акеме. Козу баягы чайканадагыдай эмес, жөн эле бөдөнө болуп бөйпөндөдү. Саларга төшөгүн таппай, берерге тамагын таппай, көзүнүн агы менен тең айланды. Чай үстүндө аркы-берки сөздөр айтылды. Акырындап сөз колхозго еттү. Кечээ кызыл обоз болуп, бул «Кызыл Аскер» колхозу районго дүнк эткен. Колхозчулардын мурдагыдан бетер көңүлдөру көтөрүлө түшкөн. Өкмөттүк пландын элүү процентин төккөндө эмгек ақыга әгин бөлүү жөнүндө Уркуя жарыялаган болчу. Ал тургай качып кеткен бир канча кожолук кайта келгенин угушкан. Мадалы өз көзү менен көрүп, кулагы менен угууга келген.

– Эшмат кандай? Жолугуп жүрөсүңбү? – деп сурады Мадалы Құлайым сууга чака көтөрүп кеткенин атайы пайдалана сүйлөп.

– Көрүп жүрөм. Мурдагы күнү жолуктум. Қабагы бүркөө.

– Сен андан четтебе, Козу! Канча кылган менен биз бир боор әлбиз. Бул жарыбаган жалчылар бизге жакшылық кылбайт. Үктуңбу, Байболот менен Абыракмандин кылганын?

– Жоқ. Эмне кылыштыр?

– О-о, ушу жерде туруп укпаганың... О-о, кышында бир жолугуп Эшматка айткам, ушу эки малайыңдан сак бол деп. Қамырабай койгон, алар менин үкөлөрүм деп. Үкөлөрүнөн көрүптүр го көргүлүктү. Бетин ачып жатат дейт Эшматтын.

– Абыракманбы? Салпайған атаңдын көрүү.

– Үйде жүргөндө салпагай. Тышка чыкканда аный тилин токтотучу ким экен. Ошондой болот. Сени деле ошондой кылмак эгер малай жалдаган болсоң.

– Ой, түндө Токтосун менен Шариптиki өтпөдүбү. Мени мас кылыш коюп утуп алышат да, мен кайра бер десем, баягы бир илгери менин атамдын чааракерлери болгон экен, ошонусун козгошот, – деди Козу түндөгү кумар үстүндөгү сөздү эстеп.



– Ана, айтканым келдиби? Сен жолуң болгур, кээде мага акырандап каласың. Мени душман көрөсүң. Билсек кыйын күн башына түшсө мен гана күйөм. Сен аны билгиче көп бар.

Козу жыгылыштуу болуп башын жерге салды.

– Адам бара-бара эсине келет тура.

– Эсиңе дале келе элекисиң деп корком, Козу! Көнөсүнбү сөзүмө?

– Көнөм.

– Көнсөң, душман кайсы, дос кайсы, ажыраты бил.

– Досум жок.

– Эмне дейт! Досун көп сенин. Сен аларды бооруңа тарта албай жүрөсүң. Мен – бир, Эшмат эки, Абдылданын Тешебайы уч, Таштын Бегалысы төрт, ал тургай чындаса алиги өзүңдү утуп алган Шарип менен Токтосун дагы бизден кетпейт. Көрдүңбү канча экенин?

– Токтосун менен Шарип бизге дос болмок беле?

– Кызык экенсиң, Козу! Алар бизге дос болбайт, бирок алардын алкы бизге жакын. Ууру-уурууга, кумарчы-кумарчыга дос. Сен ууру болсоң алар да ууру. Ошондуктан...

Экөө төң күлүп калышты.

– Түндө мени дырдай жылаңач кылышп кууп чыгышты.

– Ойногонду билбегендөн кийин... Биздин душманыбыз Уркуя. Аны жоготпой биздин жаныбызга жай жок.

– Жогото коюш ойой бекен.

– Ме. Эсиңди жыйып жур. Сага ким күйөрүн таанып ал. Мадалы Козунун астына акча таштады. Козу эми анык билди, Мадалы күйүмдүү экенин. Мындан ары астынан кыя өтпөскө ант берди. Аңгыча эшиктен чака калдырап, анын артынан Құлайым кирди.

Мадалы үчүн Құлайымдын келбей коё турушу жакшы эле. Дагы бир катар акыл-насаатын айтмак. Құлайымдан коркчу. «Анын теги жумушчу. Бизге кайнаса каны кошулбайт. Бир оңтуу келгенде мант берип чыгышп кетет. Анын үстүнө жалындаған от кези. Ичине сыр ба-

тырарына ишенбейм», – деп ойлоочу. Ошонусун байка-
ган үчүн Козу ага катынын жамандап сүйлөй берчү.

Күлайым келгенде сөздүн жөнү тақыр башка жакка
бурулду.

– Эшмат азамат. Анын сырын билбей жүрөсүң, Козу!
Кези келсе, тоң ишке жарапча киши.

– Мүмкүн.

– Күлайым, качан тууйсун?

Мадалы сөзди чорт башкага буруп жиберди. Ал сөзүнө
жооп берүүнүн ордуна Күлайымдын бети тамылжый
түштү. Он тогузга жаңы чыккан келингэ антип айтыш-
тын ылайыгы жок эмеспи. Мадалынын бул суроосу ке-
лин түгүл, Козуга да жаккан жок. Акырая карап алды
Мадалыны.

– Баласы тургай жалгыз өзүн багалбай шаштым ке-
тип жүрөт.

Эми дагы чыйылдатып тууса... Акылың болсо тууба,
Күлайым! Дүйнөдө менин жүргөнүм деле жетишер. Мен
жыргап, эми балам калдыбы? Ушул заманда туулган
баладан бактысыз эмне бар, – деген Козунун сөзүнө Ма-
далынын қаңырыгы түтөп кетти. Капкайдагы бир өткөн-
кеткендөр эсине түштү белем. Анын көзү береги бет ман-
дайындагы ийри тирөөчкө кадалып, андан өтүп барат-
ты. Тирөөчтүн бетинин баарысы майда-чуйда быткыл.
Эмнеге минтип быткыл болгонун ойлоп башы катат. Неге
тирөөчтү тиктеп калганы Козуга маалим. Келген сайын
Мадалы ошо тирөөчтүн бетиндеги тактардын эмнеден
пайда болгонун сурайт. Качан сурабасын Күлайым жооп
берет. Мурда сураганын унутуп калып кайта эле сурай
берет. Балким атайылап эскертип туруш үчүн ошентет.

– Тирөөчүңүн бетине эмне болгон, Козу?

– Жини бар Козунун, бир жактан ачууланып келсе
эле бычак курчутуп ыргытат.

Күлайымдын сөзү Мадалынын моокумун жандырды
белем, көзү ачыла түштү. Так ошо кезде Күлайым аны
таңыркап тиктеп турган. Анын көзүндө: «Мадалынын

өңү ушундай сарымтал беле? Кара өндөнду эле го? Буга эмне болгон? Сарык менен ооруп жүргөн го? Чунак киши тиги сербейген төрт кылды неге алып таштабайт? Ошол төрт кыл көбейүп отуруп мурут болот деп үмүттөнөбү? Қөсөө кишигө сакал, мурут чыкмак беле. Төрт тал мурутунун бирөө агарып калганбы, жарыбагыр. Отуз үчкө чыкканда эле мурут агарып калабы? Бетинин бырыштары көбейүп кетиптири. Қөптөн бери каттабай кетти эле, эмнеге келди? Агасын өлтүрүп койгону учун Козу жек көрөрүн билбейби? – деген жазуу турду.

– Эркектин ошондой бир өзгөчөлүгү болгон жакшы. Эр жигитке бычактан артык жолдош кайда, – дейт Мадалы кытмыр жылмайып. Аныш сөзүн Козу чын ойлойт.

– Ачууму тирөөчтөн чыгарам, – дейт Козу.

– Тирөөчкө тийген бычак, кези келсе башкага деле тийгени жакшы.

Мадалынын сөзү Козуга жагып карсылдалап күлөт. Аңгыча Мадалы кетүүгө камынып ордунаң турат. Құлайым канча какшап чай ичиш кетишин суранганына көнбөй эшикке чыгат. Ошондон түптүз Эшматка бет алат. Эшмат эми гана төшөктөн турган. Жуунууга керек бардык нерсени малайы Абдыракманга көтөртүп алыш огороддогу көк майданга келип керилип, чоюлуп турган кез.

Эшмат ак жайдын күну суу жылытып жуунчу. Муздак суу тийсе ырсыйган сары тиштери сынып кетчүдөй зыркырачу.

– И-и, – дейт Эшмат жалаң гана оң колунун сөөмөйүн сұна берип. Абдыракман чөөгүндүн чоргосунан акырын чубуртуп суу күят. Бияк-тиягына куюлуп, суу сөөмөйгө тийбейт. Эшматтын ачуусу келет. – Ушунча жашка келгени суу куйганга жарабайсың! Тамакты кандај таамай кармап алар элең! Қөзүңде кара! Эмнени ойлоп кеттиң?

– Ойлогонум жок, Эшмат аке!

– Билем. Алдагы коондой сүйрөйгөн башындын ичи бүтүндөй арам, кысталак. Тузум урат, кудаа кааласа!

– Катуу кетпеңиз анчалык.

– Эмне жамандык көрдүң менден, кысталак? – Жакшылык деле көргөнүм жок.

– Көзүң аксын, кысталак!

– Баарын алдыңыз, эми көзүмдү ыраа көрбөй тура-сызыбы, Эшмат аке? Эмнем калды сиз албаган.

– Эмнени алдым? Эчтекең жок болсо эмнени алмак элем?

– Жаштыгымды алдыңыз, күчүмдү алдыңыз, бетимдин наарын алдыңыз, тилимди алдыңыз, Эшмат аке! Көзүмдү эми өз көзүнүзгө төңегенде ыраазы болосузбу?

– Чукуйм бир көзүндү. Оң көзүң оң жакка, сол көзүң сол жакка карайт, кысталак.

– Көздөрүм ордунда эле турганы жакшы, тийбениз, Эшмат аке!

– Бир башыңа бир көз жетет!

– Эки көзү бар туруп түз карай албайсыз, жалгыз көзүм калса такыр тетири карап калып жүрбөйүн, Эшмат аке?

Эшмат Абдыракманды таңыркап тиктейт. «Мынчалык сүйлөгөндү буга ким коюптур?» – дегендей түргө келет. Канчалык каарын төгүп тиктеген менен Абдыракман кебелбей турат. Башта Эшматтын уну катуурак чыкса жер менен жексен болуп жалпая түшкөндөй эле. Дегеле баш көтөрө албай, бардык кылмыш ошондон чыгып жаткансып, «урсаң-койсоң өзүң бил», – деп кулак жапырчу.

Абдыракман суу куюп, Эшмат жуунун жатат. Калп эле колун кыбыраткан менен Эшматтын оюнда такыр башка нерселер жүрөт. «Тили ачылды мунун. Туру жаман. Бул мага бир балаа кылбай койбойт. Канткенде мындан кутулам? Кечээ кечинде сууга жумшасам далысын салып басып кетти. Түндө тамакка келген жок. Отун жарылбай турат. Беркиси андан жаман. Ат тазаланбайт. Өзүм жетелеп сугарамбы эми атты? Бул экөөнүн жоругу жаман. Уркуяга барды дешет. Эмне деди? Бардык быкы-чыкыны айтты го. Бекер буларды боорума тарткан экенмин. Колун карасаң, токмоктой болуп?! Менин тапканымы жеп чоңойгон кол да», – деп ойлойт. Азыр эле кубалап жибер-

гиси, экөөнөн тең кутулгусу келет. Антүүдөн коркот. Алар бир күн үйдө жок болсо оокаты өтпөй каларын сезет. «Атты кантип багам? Тамекини кантип сатам? Тамакты кантип жасайм өзүм? Отун жыйып отурсам көргөндөр эмне дейт?» – деп коркот. Караса, Абдыракман дагы эле суу куюп жанында турат. Колундагы сүртүп алган самыны әбак кетиптири. Бетин жууий элек экен.

– Куй жакшырак. Байболот экөөнөрдүн көзүңөргө мен карышкыр болуп көрүнөм. Мен өлгөндө жыргарсыңар. Шашпагыла, азабымы тартарсыңар бир күнү. Элдин баарысы Эшмат әмес, тапкан-ташыганынын баарысын төгүп салып жегиле деп оозу-мурдунарга тыга бергидей.

– Эшмат болбосо, Ташмат болор.

– Сен эмне тетири буралып калгансың, Абдыракман? Сени мен тааныбай турам?

– Мени сиз качан тааныдыңыз эле?

– Куйба сууну! Жогол!

– Башта эле ошентпейсизби анан. Колу, бутунуз соо. Өзүңүз куюп, өзүңүз жуунсаңыз эмне болот?

Абдыракман чөөгүндү жерге коюп, басып кетет. Артынан акырая карап туруп Эшмат ошондо Абдыракманды дааналап көрдү. Таштай болуп уюган анын чымыр денесинде кирдеген, эскирген бирдемелер илинип баратты. Ошол жаман кийимдери дагы жектеп, каргап, сөгүп бараткандай болуп көрүндү.

Эшмат өз ичинде чочуп калды.

Чөөгүн, самын, сүлгүлөр ар кай жерде кала берди. Аларды үйгө алыш баруу Эшматтын оюна келген жок. Малайлары артында калгандарды жыйнап баары белгилүү да.

Эшмат үйүнө келатканда, Абдыракман жаман-жуман төшөнчү сөрөйүн бир жипке таңып алыш сарайдан чыккан. Аны көрүп Эшматтын жүрөгү алкымына кептелди.

– Кайда, Абдыракман?

Абдыракман Эшматка жооп берүүнүн ордуна Байболотту чакырды:

– Шордуу Курат, балалуу болгондо атын Байболот койгондур. Байысам деп үмүттөңгөндүр байкуш. Минтип Эшматка малай болорун кайдан билди. Эшматка малай болуп эзилерин билгенде Байболот койбай эле Жарыбас койбойт беле. А-ай Жарыбас! Жарыбас!

– Аны эмне кыласың, Абыракман?

– Кетебиз деп айтам. Эмне бар мында? Ушунча жылы кордук көргөнбүз деле жетет. Ыракмат Уркуяга, көзүбүздү ачты. Ал болбогондо жүрө бермек элек сенин айдоондо. Абыракман аркы сарайга кирип Байболотту издеп, табалбай кайта келди. – Кал Эшмат. Дагы бирөөнү тап. Канын сор. Мен эми сага чыдай албайм. Жукарып бүттүм. Тилим бар туруп сүйлөй албасам, курсагым бар туруп каалаганымды жей албасам, киши болуп туруп үстүмө кийим сала албасам, эмнем жашоо?

Эшмат Абыракмандын асты-үстүнө түшүп жалынып-жалбарып жиберди. Мойнунан кучактап, жонундагы жаман төшөнчүсүн талашты. Кетпесин суранды.

– Үкөм, кагылайын үкөм, мени таштаба. Ишенип кой, мен сени бир тууганым деп жүрөм, – деди ал Абыракмандын бетинен өпкүлөй берип.

– Тууганыңа кылганың ушу болсо, душманыңа кыларың кайсы? Коё бер, Эшмат! Экинчи жолу бу жерди желкемин чункуру көрсүн.

Эшмат дагы болгон жок. Талашып жатып тигинин жонундагысын алып үйгө киргизди. Толгон-токой сөздөр чубуруп чыгып жатты. Демейде керкейип жүрчү эме, эми эбелек. Убаданын үстүнө убада берип сөз аябай жатат. Абыракман тултууюп улагада отурат.

– Чыксаң тигиндей төргө. Улагага отурбасаң, Абыракман!

– Далай жылдан бери отурган ордум. Эмнесине на-мыстынасың? Эми көрүп калдыңбы?

– Отүп нойсоң эми төргө. Акендин айтканын кылып койсоң. Эмне кааласаң, баарын орундалтайын, деги мага душман болбоочу. Мен сенин тууганыңмын. Мен өлсөм

өзүң топурак салып башында турат деп тиличүмүн.

– Андай тұлқу сөздү койсоңчу, Эшмат! Отузга жаңы чыктың, сен өлгүчө качан. Мендейдин далайынын башын жутарсың, ушу кейпің менен.

Абдыракман түнеруп отуруп алды. Эшмат әмне дебесин, ага каршы сүйлөдү. Эшмат чындал эле андан коркуп турат. Кокус азыр барып Уркуяга айтса, арызданса арты жакшы болбосун сезет. Бардық күчүн жумшап калтырууга умтулат.

– Кеткендер болсо кеч, Абдыракман? Пендечиликтен байкабай жүргөн жагым бардыр. Эркек туумай эсте болсун дегендей, мындан ары тике карап сүйлөсөм, Эшмат атым өчсүн. Өзүм кийбесем да саа кийгизейин. Ай, бери карап бир жылмайып койсоң. Ме, момуну сен кий. Катын алыш берем жақында. Өзүм бойдок өтсөм мейли, сен катын ал. Энчи бөлүп берем. Жубарымбек кетейин калп айтсам, – деп Эшмат жүктүн үстүндө турган суусар тебетайын алыш келип Абдыракмандын башына койду. Тебетай кырданып туруп калды. «Адамдын көркү чүпөрөк» – деген чын эмеспи, Абдыракман бир тебетай кийгенге көркүнө чыга түштү. Тебетайды кийгизгенине Абдыракман назар салган жок. Аздан кийин башынан алыш төр жакка ыргытты.

– Суусар Эшматка жарапшат. Кудай ушу жаман то-пумдан ажыратпасын.

– Алсаң. Кийсең, Абдыракман. Таарынбасаң мага. Пендечиликте кемчилик кимден кетпеген. Кетсе кеткендир. Кечирим сурал жатпаймыбы. Улуу даражамды пас кылып астыңа түшүп, баш кийимимди тартуулап отурганда жылып койсоң эми.

– Бовойт. Тургум кевейт. Бүттүм чыдалп отуруп. Жалдыраба. Сен соң кишиисиң, мен кичине киши. Бир улага кайда болсо мени күтүп турат. Жыргабай эле койдум сени карал тутуп. Тур ары, жолуму тоспой.

Буркулдап эшикке чыккан Абдыракмандын астынан тосуп, чалынып Эшмат карыш жылдыrbай койду. Айласы түгөнгөндө кадимкидей ыйлады.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

– Өлтүрүп кет. Ме, мойнуму кесе чап. Ушундан көрөкчө өлгөнүм оң. Қайсы бетим менен элди карайм сен кетип калсаң. «Ишенген үкөң ушу беле?» – дешпейби. Шылдыңдап күлүшпейбү?

– А сенин бизди шылдыңдап күлгөнүңчү? Күлсүн сени шылдыңдап! Сөксүн эл. Каргасын.

– Абдыракман, айтчы, эмне каалайсың? Не кааласаң аткарайын. Қулдугум бар, айланайын. Ая мени. Ушунча жылы жамандыр-жакшыдыр үйүмдөн даам таттың эле, ошол тузуму сыйла.

Абдыракман акырая карады. «А-а, эми түшүндүңбү?»

– дегендей болду анын көзү.

– Сенин сокур тыйыныңын маа кереги жок. Акымды гана берсең болду. Акыбызды бербесең...

– Берейин. Айтчы, эмне аласың? Атымы каалайсыңбы? Дагы эмне аласың?

– Кой, атың өзүңө буюрсун, кетем, – деп дагы ордунан турганда Мадалы келди:

– Салоом алейкум!

– О-о, Мадалы акеби? Кайдан? Келинлиз.

– Келдик. Сак саламат турасыңбы, Эшмат?

– Кудаага шүгүр.

– Эшмат, эмне бу, Абдыракман үкөм менен таарынышкандай бетеленип?

– Кетем дейт үкөм. Таарынып калдым дейт мага. Үкөсү акеси таарынбайбы. Мадалы дос, бир кыз тап. Абдыракманымды үйлөнтүп койбосом болбайт. Кудаа кааласа келин жумшап бир жыргайын, – Эшмат күлкүсү келбесе деле күлүп калды. Анын күлкүсүн Мадалы коштоп кетти.

– Кыз табылат. Абдыракманга окшогон азаматка кыз тийбей көбү. Керек болсо кошунабыздын сулуу кызы.-бар, азыр десең азыр жетелеп келип кийирип берем.

– Ырас айтчы, досум? Катын алып бербейсисиң деп Абдыракман үкөмүн таарынганын эп көрүп отурам. Сулуу кыズбы чын эле?



– Андай сулуу жок бул аймакта. Алкымынан ичкен чайы көрүнөт. Басса солк-солк этип буралып турганын айтсаң. Тиштерин айтсаң...

Абдыракмандын көзүнө татынакай бир сулуу кыз көрүнө түштү. Ырас эле жүрөгү элжирейт. Жылмайып калганын өзү да сезген жок. Ал кезинен пайдаланып Эшмат:

– Ме укөм. Базарлап келчи мобу акчага, – деп азыраак акча берди. Абдыракман кыйылып турганынан улам Мадалы демитип жиберди.

– Ал. Акеенин колун кайтарба. Катын алыш берсе эмне арманың бар? Эшмат айткан сөз эки болгон эмес. Жанагы мен айткан кызды кудаа кааласа жакында өзүм куда башы болуп туруп алыш берем.

Абдыракман акчаны алды. Эшматка ошо керек да.

– Алларып кой жайына тигилерди, – деп ал таңып алган жаман-жуман эмелерин көргөзө берип. – Эки иним бар. Коркутканы эле мен, Байболот мындан жаман коркутат. Коркутары болгон жакшы экен.

Абдыракман кетер замат экөө башка сөзгө түштү.

Бир топтон бери жолугушпай калышкан. Ошол арада-гы экөөнүн көргөн, уккандары аз эмес болчу. Алардын ичинен көбү тышка чыгарбай турган сырлар. Ал эми Чачтуу думана жөнүндөгү сөз экөөнө төң тиешелүү болчу. Сөздүн бир тобун ошо алды. Жакында эле ал түн ортосунда Мадалыныкына келиптири. Үйүндө болгон уч бут унун, төрт ка-дак майын тартып алыш кетиптири. Айттымына караганда мурдагысынан карып, арыктап, аябай жүдөп калыптыр. Айттайын, айттайын деп баратып, баягы бир түндөсү келип опузалап жатып справка алыш кеткенин Эшмат ичинен чыгарган жок. Жашырын сыр катары сактады. Андан сөз турмуш жөнүндө козголду. Мадалы болсо алкып-жулкуп ар кай жерден бир деме табат экен. Иши кылыш ажал кырсыгынан сактаса, түрмөдө жатса да курсагы ач болбайт имиш. Ал сөзүн угуп Эшмат ичинен сыздады. Өзу андай боло албасын билди. Мадалы жаш кезинен кара жумушка бышкан да. Касап болуш ойойбу. Эшмат тим эле сулп эт.



Чай ичип отурган экөө бир маалда жер карап ойлонуп кетиши. Мадалынын көзүнө те бир кездеги баягы Мойдун басмачынын чамгарактап адамдын башын ак чөлмөк өндүү ыргытып турган кези келди. Анда Мадалы анын касапчысы болчу. Мал союуну да, адам союуну да билчү. Кайсы жерге бычак урса мурт кетерин андан артык билген ал кезде басмачылар арасында жан жок болсо керек эле. Ошо кезин эстеп Мадалы бир чети заарканса да, бир чети жылмайып койду. «Ошондо дагы кор болгон эмесмин. Бардык эттин жакшысы менин колумдан чыккан. Курсагым ачкан эмес. Жашай билиш керек тура адам деген. Карабы мобу Эшматты. Өзү чоң. Колунда баары бар. Жакшылыктуу жашай албайт. Малайынан кордук көргөндөн кийин ушунда эмненин шамы. Менин колума ушундай бийлик тийбейт ээ? Дүйнөнү чарк айлантар элем», – деп ойлойт. Эшматка көз чаптырса, ал дагы ойлонуп алыптыр. Эмне жөнүндө ойлоп жатканын байкайт. «Кудай урган кем, жаман десе, арыктап кетиптири. Кайраты жок ушунун. Уркуя эки жолу ныгырып койгонго жели чыгып кеткен тура. Ал катындын колунан келери эмне? Эгер кааласам аны ... деп оюнун акырына чыкпай, – жок, эч ким билбесин. Азырынча жан кишиге билгизбөө керек. Токточу. Эшмат неге аны билбей турган жөнү бар? Эшмат өзү айтпады беле бул жөнүндө обол мурун. Бул билиш керек. Билмек тургай башында так Эшмат турат. Атаңдын көрү, айт-айтпаса төгүнбү? Азапты тартса биз тартып, үзүүрүн жыргап бу көрсө э? Башында турсун ошо. Болбосо мен тайган белем мунун айдактаган жагына чуркап үргөндөй», – дейт оюн улап. Аңгыча сөз дагы Чачтуу думанага өттү. Аны экөө тең сөгүштү. Кымыңдай пайдасы жок экен. Кезегинде келе калып опузалап бирдеме алыш кеткендөн башка такыр жардамы тийбептир. Качан болсо: «Мына жакын калды. Бир күн келатат, анда ар киминдер нурдун кызын алыш жыргайсыңар», – деп жел сөзгө тойгузат экен. Аны буларга кожоюн кылып шайлап койгон эч жан

жок. Эмне эле көз каранды болуп жалдырап турушарын, коркушарын айтышты. Ал жөнүндө экөөнүн сөзү чыкты. Эми келчү болсо аябай турган болушту.

- Деги ал ким? Тааныйсыңбы Мадалы?
- Таанысам эле өлөйүн.
- Мойдундун убагында көргөн эмес белең?
- Жөк.
- Буга кайдан кармалып калдык?

– Өзү эле экөөбүздү чакырып алып жекирбедиби. Айтканын кылбачу болсок кара улактай мууздаласыңар дебедиби.

– Ошентти э? Бул өзү деги ким ыя? Мунун эсебин бербесек колуна, жаныбыз жай таппайт.

– Ойлонуп иштейли. Сен да шашма окшойсуң, Эшмат. Аны жок кылып коюш кыйын эмес. Аны пайдалана билиш кыйын. Күчтүү ал доңуз. Керек болот бизге. Ок кылып атуу керек башканы. Бул сөзүмө кандай дейсин?

Ушуну ойлогон эмес экен. Эшмат Мадалынын акылышына жыгылып калды. Сөз айта албай башын жерге салды.

– Душмандарым көбөйүп баратат, Мадалы! Жакында мен кудай ургандай жаңылдым.

– Уктуум. Бекер кылгансың. Уркуяга канчалык андай ушакты жабыштырган менен ал ошончолук кыжырлана берет. Душмандыгы арта берет Экөөңөрдү ойнош экен деп угуп, башка түгүл мен ишенгеним жок. Коошпой турган кеп. Алиги Абдылданын жаман Тешебайы ойлоп тапкан экен дедим. Айтпасаң деле билип турам. Баарыдан жаманы – жүз элүү бут буудай. Аарынын уюгуна тийипсис, Эшмат. Элдин каарына калсаң талабайбы, сеинин Эшмат экениңе, Ташмат экениңе карабай.

– Аның чын. Болчусу болуптур, эми өлөрүндө бир жемек кыл, Аянбай атка камчы чап.

- Атка камчы чабыш керек...

Күн жалбырттап күйүп бараткан кезде ар бир өткөн саат талаада жыйылбай турган эгинден колунан келишинче уурдал алыш кетет.

Кечээ Уркуя менен Гайвалы атайы эгинди аралап чыккан. Бардык буудай орок тилеп ыйлап турат. Кыбырата желшип өткөн желге термелсө тырс этип дан түшүп жатканы байкалат. Аны көрүп Уркуянын сөөгү сыйздайт.

— Көрдүңбү, Гайвалы? Убал го эгинге! Чыгарын чыгып, бышарын бышыш берди, эми бышкан тамакты алалбасак кандай болот? Эмне кылуу керек? Бүгүн алар түшүмдү эртең алалбайбыз, эртең аларды бүрсүгүнү алалбайбыз, Эмне кылуу керек? Беш-он күндүн ичинде жыйисак, кайран эмгек ыйлап талаада калат, — дейт Уркуя башы кере карыш болгон буудайдын эки башын алаканына салып салмактай берип. Буудайдын даны ырсыйып күлөт. Ээсин тааныгандай, келгенине кубангандай болот. «Көрдүңбү, араң эле турганымды? Ыргып түшүп кетем жакында оруп албасаң. Мага же курсак керек, кубатка айланганым үчүн, же жер керек, кайта өнүп чыгуу учун. Акылың болсо чамда, күбүлүп кетсем кайгырасың», — дегенсийт. Бирин-бири чапкылап жеден ыргалган буудайлардын бир гана сөзү бар: «жыйинал ал, жыйинал ал», — дейт.

— Бардыгын чогултканыбыз ушу болду. Колу ишке жараган бала-бакырага чейин келди. Башым катып калды, эмне кыларымды билбей, — дейт Гайвалы башын жерге салып.

Уркуя калың буудайды аралап кетип баратат. Буудайларды баштарын алаканы менен сыйлай басат. Буудайлар Уркуянын назик денесин сыйлайт. Уркуя аларга күлүндөп тиктейт, алар Уркуяга күлүндөшөт Экөө бирин-бири көптөн бери көрбөй сагынгандай болушат. Буудай эмес эле ал жердин көзү окшойт. Жер эне тиктеп турат. Жерден чыккан татынакай керемет: «мен буудай эмес жермин. Күчмүн, таптакыр мага теңгелер нерсе жок. Жер бардык сырын,



күчүн, өмүрүн маа берди. Мен саа берем, Уркуя. Мени жыйнап ал. Бастьыр. Нан жасап же. Жер деген эмне экенин ошондо билесиң. Мен жок болсом жердин көркү анчалык болбос эле. Сен минтиш кумарланбас элең. Нандан улук жер жок. Билгиз келсе жерди кыймылга келтирип турган менмин. Менин даным аны жашартып, улуу кылып турат», – деп шыбырагандай болот. Буудайдын ыргалышы Уркуянын жүрөк кагышы менен эгиз белем!

Уркуя бирдеме ойлоп баратат. Оюнун акырына чыгалбай убара. Ал буудайлар менен кеңешип жаткандай. Дайым эле талаага чыкканда ушинтип жер менен акылдашкансып жүрөт. Ар бир баскан кадамы ага өз акылын бергенсийт. Ар бир кадам жерден чыккан дабыштан сыржыйнайт.

– Чогултканыбыз ушу дейсиңби, Гайвалы?

Уркуянын жүрөгүнө бирдеме кылт этип урунат. Ага түрткү берген береги буудай четинде турган эски дубал. Ал дубалды мындан бир канча жыл мурун Кольдоштор салган. Буту сынып калган бир дыйкан кой короо уруп алууга күчү жетпей бир кой союп ашар берген. Күчүн жумشاар жер таппай турган бир канча жигит келип кечке чейин иштеген. Ошентип кой короо туруп калган.

«Айт-айтпаса төгүнбү? Бардыгын жасап көрүү керек. Айылда логлоп басып жүргөндөрү аз эмес. Жеке чарбалар жүрөт, башкалар жүрөт, келгин-бозгуңдар жүрөт. Пайдаланыш керек айла болсо», – деп ойлоду Уркуя. Ал бир сонун нерсе тапкандай сүйүндү.

– Жөнө, Гайвалы! Айт айылга барып! Бардык үйдү кыдырып кабарлап чыгышсын, бир канча кишини бөлүп туш-тушка тарат. Эртең чоң ашар болот. Койдун жакшысын соёбуз. Палоону келиширип жасайбыз. Кимде ким жакшы иштесе байге беребиз. Айт барып, Уркуя конокко чакырат де көрүнгөн кишини! Жөнө!

Гайвалы анын айтканын дароо түшүндү. Жандана түштү. Сабаган бойдон кыштакка кетти. Бир saatka жетпеген убактын ичинде ар кайсы үйгө кабарлап, үйдөн

үйдү кыдырып кишилер жүрдү. Айыл арасында ар түрдүү сөз болду. Бири барабыз десе, башкасы барбоого тырышты. Дал ошо күнү кечинде килейген кызыл ирикти Уркуя контор жанына байлатып койду. Жалаң ошол ирикти көрүү учун да бир далай киши келишти.

– Бул эмне, Уркуя кызым? – деди бир карыя ириктин семиздигине тамшана берип.

– Эртең эл чакырып жатабыз? Калкоз конок күтүп жатат. Каалагандар келип жей берет, – деди Уркуя элдин баарына угуза, шаңқылдап сүйлөй берип. Ошол кезде ары жактан Эшмат келаткан. Аны көргөндө үнүн мурдагыдан да катуу чыгара сүйлөдү: – Бардык активдер эртең ишке чыгат. Ким иштесе, так ушу койдун этине бышкан палоону каалаганча жейт. Келиң, Эшмат. Эртең саардан чыга бериң. Ашар салып жатабыз.

Эшмат мурдун чүйрүп койду. Уркуянын сөзү ага жакпады.

– Эмнени ойлоп алгансың, Уркуя? Ашар деген эски салт. Аны илгери бай, манаптар жасаган. Биз коммунист болуп туруп эски салтка багынсак кантет? – деди иймейген мурутун чыйрата берип. – Райком менен сүйлөштүңбү? Эртең кечинде экөөбүздү тең бүйрөгө чакырып журбөсүн.

Уркуя мындай болот деп ойлогон эмес. Чоочуп кетти. Азга күйшөлө түштү. Андагылардын арасы дуулдап кетти. Эшмат саясы жагынан Уркуяга караганда жогору көрүндү. Мындай кезде бирдеме ойлоп табуу керек эле.

– Райком макул болду, – деп Уркуя калп айтты. Мындай, андай десе, сөз менен түшүндүрө албасын билип, көз көрүнө калп айтты. – Так ошондой кылгыла деген райком.

Эшмат ишенбей Уркуянын көзүн тиктеди. Көзүндө анча-мынча шек турат.

– Сен мукактансып сүйлөдүң, Уркуя? Калп болсо эртең райкомдун бетин кантитп карайбыз?

– Аны эртең райкомго барганда сүйлөшөлү, орток Арун уулу! Мен бирди айтсам, сиз башканы айтасыз. Качан болсо



буттан чалыш турат экенсиз. Кетициз, келген жолунуз менен кайра. Эртең андан көрө ашарга келициз, – деп Уркуя демите сүйлөдү. Эшмат кызырып кетти.

– Калкоздун райисинин буйругун аткарбоого эрк кана?
– деп какшыктады.

– Буерде какшыктагандай эчтеме жок, Эшмат! Уркуя чын айтып жатат, – деп Мадымар уулу туурадан чыкты.

– Иштесе эмне болот экен, бир күн, жарым күн? Бардык кыштактагы элди чыгарыш керек. Сен шылдыңдап күлбөй, жардам бергин. Колунда бийлик бар, айтсан, баары тилини алат.

Сөз каякка ооп баратканын сезип Эшмат мант берди:

– Жардам бербей анан. Райком макул болсо эле мен макул. Үнүмдүн барынча бакырармын. Эртең эле бүтүп койсок кана. Тапшырманы бүтүп алыш тойлогонду жакшы көрөм мен деле, – деп курдан күлүп коюп Эшмат кетип калды. Анын айтымына караганда шашылыш жумушу бар экен.

– Агайиндер! Ким барат эртең? Барам дегендер кол көтөргүлө!

Уркуя чогулгандарга айланы карады. Кол көтөргөн эч ким болгон жок. Жымжырт. Бир гана баягы кызыл ирик жаагын жаныш маарап турду.

– Көтөргүлө колунарды! – деп Гайвалы Уркуяга кочумча болду. Баары бир эл унчуккан жок. Аңгыча Уркуя гүлдүү жоолукка оролгон жарым топ бейкасамды сууруп чыгып:

– Ме, Гайвалы! Берчи тигилерге, көрүшсүн! – деп тымызын эле айтып, бейкасамды сунду. Бейкасам колдон колго өтүп элди айланы чаап жөнөдү. Бейкасамдын жакшылыгына андагылардын көздөрү чакырайды. Құбуршыбыр сөз чыга баштады.

– Берет бекен?

– Билбейм.

– Муну эмнеге көргөзүп жатат?

– Айтат го өзү, эмнеге көрсөтүп жатканын.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Бейкасам айланып отуруп кайта Уркуянын астына келип токтоду.

– Байге ушул. Кимде ким жакшы иштесе ушуну алат. Кана, ким барат эртең? Бейкасамды ким алат?

Уркуя бейкасамды төбөсүнө көтөрө берип сүйлөдү. Эми эле бирөө барып алыш кетчүдөй болуп бардык кишинин көздөрү күлүндөдү. Аңгыча:

– Мен алам, – деп ордунаң тура калды бир орто дыйкан. – Мен чыгам эртең ашарга. Мындай бейкасамды албайм деп кантип айтайын.

– Болду. Атыңыз ким? Мындай келип жазылыңыз.

Анын артынан эл чубура берди. Бир заматтын ортосунда кырктан ашык киши жазылды.

Таң саарынан эгин талаасында эл быкылдап жүрдү. Уркуя, Гайвалы, Мадымардын Тешебайы баш болуп ар кимге жер бөлүп жатышты. Эркекке бир норма, аялга башка норма, кемпирге, чалга башка норма берилди. Күндүн мурду жер бетине жайыла электе эле орокчулар өрттөй болуп буудайды капитап киришти.

– Кечеки биринчи жазылган киши кана? – деди Уркуя.

– Келбей калды.

– Эшмат менен сүйлөшүп турат деп бирөө мага айтты. Тешебайдын сөзүнө Уркуя түшүндү.

– Эшмат угүттөп жибербей койгон да? Эшмат, демек, биздин ишке душмандык кылган да? Бөрү баласы ит боевой! Залалдан бөлөк андан пайда келбейт бизге, өзүбүз эле жетебиз! Келбекенге жалынчу биз бекен? Тизе бүгүп, жалдышрачу биз бекен? А-ай Камбарниса! Тарт ары жагыны! Орбой эле чуркап баратышабы? Э-эй келин! Жердин көбөйгөнүн эсепке албайбыз? Канча боо болгонун эсепке алабыз? – деди Уркуя чапчылап оруп жаткан келинди байкап.

Бул сөз бардыгын кулак түргүздү.

– Бул кандайча сөз?

Бир килейген жигит те ары четтен бакырып калды.

– Ал ошондой сөз. Алдагы сиз оруп жаткан жердин

буудайы суюк. Моу карыя оруп жаткан жер коюу. Экөөнү кантип бирдей баалайбыз?

– Жеттиби? А-ай бала! Боолукту аерден алба. Анан да атайы жашытып койгон буудай бар эмеспи. Ошондон барып жулуп апкел. Тетиги ак сакал алып жатпайбы жулуп.

– Кайсы? Оноу арыктын четинdegibi, Уркуя эже?

– Ооба, Азырак жерге атайы суу жайпатып койгонбуз, жашысын деп.

Уркуя көргөзгөн жакка бала адыраңдап чуркап жөнөдү.

– Боону да байкайлы кечте, – деди бир картаң киши Уркуяга атайы угуза сүйлөп.

– О-о, аягынан кам санабаңыз. Кудаа кааласа сиз утасыз байгени! А-ай ырчы жигит! Чыкпай калганбы? – дейт Уркуя, бир чоң тесте буудайды эми эле жанына коюп, өөдө боло берип.

– Бирдеме деп кой бу акелериң уксун. Билген өнөрдү катып жүрүп бовойт.

Уркуянын сөзү учурунда айтылды окшойт, элдин бардыгы дээрлик колдоду.

– Ташта!

– Қүй!

– А-а, «Аксаткынды» ырда!

– «Аксаткын» узак, башкасыны ырдасын. Ай, баягы түнкүдөн башта!

– Өзүнө койгула, өзү билип ырдасын.

Ырчы жигит маалкатьып, үнү чыкпай калганын айтты. Кечээ тер карышкан имиш. Ага болмок беле, курдаштары жаалап, тамашага айлантышты:

– Кечээ күйүп кеткен кургур. Тамагы ылжырап күйүп калган какылдап жатып. Дагы күй, айыгып калат!

– Кой, ырдабаса эмне кыласыңар кыйнап? Чын эле ооруп тургандыр.

– Ал экөөбүздүн ооруганыбыз да, айыкканыбыз да бат. Ырда!

Так ошо кезде, жакын эле жерден бир бөдөнө «бавак-бавак, бытпылдық, бытпылдық!» – деп бакылдаپ сайрай баштады. Бөдөнөнүн сайраганы андагы жаштарга жага бербей калды. Аны ошол замат пайдаланышты:

- Ана, чыдабай бөдөнө сайрап жиберди.
 - Бөдөнөнүн ырчысы ал экен, биздин ырчыбыз сен, ырда дос!
 - Бөдөнө сайрап жатканда ырдаган уят эмеспи.
 - Уялба, сен деле бөдөнөсүң. Бойдоктун баары бөдөнө.
- Бүгүн мында, эртең анда. Ташта жигит!
- Болбой калды балам, эми көп кыйыктанбай ырдан кой, – деп бир карыя үн чыгарганды гана ырчы жигит тамагын жасады:
 - О-о, бөдөнө басылып калды. Сайрап жибер эми, ал кайта баштагыча.
 - О-о-о! – деп ырчы жигит үнүн бир жолу созуп алды да, кайра айнып кетти.
 - И, жарабай калдыбы ал овон? Башкасыны ташта!
 - О-о! ак буудайдын кызылдай,
Төгүлгөнүң Акайым,
Ай кылайган таң болуп,
Көрүнгөнүң Акайым.
О-о, жашыл бетте гүл болуп,
Сыланганың Акайым.
Жакын сага жете албай,
Кумардамын Акайым.
 - Жаша-а!
 - Өлбө-ө!
 - Өңгөчүң болоюн, өңгөчүң!
 - О-о, терезеден ай тийсе,
Мен чакырды десен, а-а!..
Терек түбүн сактаган,
Маңа жетип көлсөң, а-а!..
 - О-о, бакта булбул сайраса,
Тыңшасаңчи Акайым.

Бакта күткөн мен жакка,
Чуркасаңчы Акайым!

- Айдат!
- О-о, акең сенден айлансын!

Үрчынын ыры бирде өөдө, бирде ылдый толкуган деңиз болуп, так береги ыргалган буудайды ого бетер терметти. Үрдин күчү тартып алгандай чыгыштан күн алтын кирпиктерин чачыратты. Ал дүйнөгө сулуулугун аябай төккөн кереметтүү көз болуп күлүндөп тиктеди. Дүйнө жүзү анын жалгыз көзүнө ашык. Бардык ай-аалам күлдү. Акырындап күн өйдөлөй берди. Кылымдардын кышын кылымдарга улаган, береги түштүк жакта чалкайып жаткан Қөүзан тоосунун башындагы ак мөңгү мала кызыл тускө келди. Атайылап байкап караган киши анын ушул кезин так береги эгин бышкан талаанын көркүнө окшоштурмак. Бириң-бирине окшоштура боёгон күндөй кереметтүү сүрөтчү кайда болсун!

– Уркуя орокту серпие таштап чалып жатат. Тестелер жыбырап артка калат. Эки өспүрүм боолап жетише албайт. Уркуянын катарындагы кыркма сакал карыя кезек-кезек тамагын жасап коюп, раистин орок чалышына кумар. Ал жаш кезин эстейт. Таңдан кечке орок чалса чым дечү әмес. Эми таңдан бери иштегенге бели чыдатпай, улам кайкалай калып, калп эле кара күчкө сыр билгизбеген болот. Уркуяга жетпей калганына өкүнөт. Эмитеден ушинтип отурат, кечке дейре ордунан очорулуп турбай калууга да ыктымал.

– Жаша-а, райис! – дейт ал карыя багынганын белгилеп. Анын үнү тиги ырчынын ырына тоскоолдук кылат. Бир-әкөөнүн каны кызып карыяны кагат. Ан сайын ырчынын үнү кубулуп чыгат. Ал ашыклык ырын төгүп жатат. Жаштарды жаштыкка чакырып, карылардын карыган журөктөрүн жашарткан лириканын канаты элпек да, учкул да.

Көнүллөр өргө чабат. Кең мейкин бүтүндөй сүйүүгө толот. Сүйүү ташкыны ашып-ташып эми мобу Жабыл-

ды кырынан ары артылып бараткансыйт. Акырындап ыр бир гана аттын айланасына бурулат. Ал так ошо ырдап жаткан жигиттин сүйгөн кызынын аты. Ага жете албаганын, жетүү үчүн канат керек экенин козгойт. Баягы бөдөнө деле сайрап жатат. Анын үнүн уккан эч ким жок. Кылымдар бою бул калың буудай ушинтип эле калыбын жазбай ыргалып тургансыйт. Бул жигиттин ыры да ошо кылымдын өмүр бешигин терметкен үн окшойт.

Те шыйпаң деп аталган алачык жактан буркурап сабиздин, пияздын жыты келет. Аякта палоо басылып жатат.

Ырчы жигиттин үнү карыгып калды. Ал ырын токтотту. Анын ыры токтогондо башка жер тургай ыргалган буудайлар дагы томсоро түшкөнсүдү. Канчалык каалап сурашкан менен жигит эми ырдабай койду. Шартылдаган орок күүсү, кезегинде кобурашкан адамдардын үнү гана угулуп жатты.

Колдош так элдин орто ченинде оруп жүрөт. Чепенде-ген эргул жан талашып иштөөдө. Зайыбы Уркуяга көрүнгүсү, элден бөлүнүп чыккысы, бүгүнкү байгени өзү алып кеткиси келет. Улам бияк-тиягындағылардын аяк ташташын байкап коюп уйдун тилиндей аймай чалып орок шилтеши кызык. Канчалык жан талашкан менен андан артык иштегендер аз эмес болчу.

- О, тетиги ким сороңдогон?
- Чабарман го.
- Чабарманга әмне жок, мынчалык чапкылап?
- Эшматты тарткандыр да?
- Эшмат антип чаппайт.
- Кой мактаба, чапчу жерде чабат.
- Чабарман эмес эле, Эшмат аның.
- Ыя, атың өч десе!
- Кой, укса балаа кылат.
- Уга берсин. Андан жакшылардын аты өчкөн, анын атасы кайсы эле. Элдин баары талаада жүрсө, атка минип сороңдогону әмнеси?

– Ал Эшмат да. Андай каттакан болгуча сага көп бар, келин.

– Болбой эле койдум каттакан. Кичине болуп эле жашым. Кичине киши жерге жакын болот.

– Жерге жакындын курсагы ток дейсінбі?

– А-ай, ал Эшмат әмес эле, Жешмат го дейм. Өкүметтүн салығына алган акчаны жеп койду дейбі? Оноу бирөөнө қағаз берди деп жүрчү әле, «төлөдү» дештин ордуна «тезирек төлө», – деп жазған имиш.

– Кой ары, калп айтпа. Башы ордунда болбой қалып ошентпесе, қантеп андай қылсын. Жаман болбойбу билинип қалса. Эшмат жаман әмес, әэнбаш өскен биз жаман. Убагында төлө дегенин төлөбәйбүз, какылдатып келип жүрөбүз.

Ошентип турғанда Эшмат келди. Түшкө чейин далай жер әңшерилип қалғанын көрүп қадимкідей сүйүнүп кетти.

– Бали, Уркуя! Мынчалығына жете ойлобогонуму қарасаң. «Көп түкүрсө көл болот», – деген ушу. Бүтүп койғон турбайсыңбы. Бир кой, бир казан құрұч жалынған әкен, бар болгону. А-ай, жекечелер! Қөрдүңөрбү қалкоз дегенди! Қир десе болбой қачасыңар, албайт беленер ушу әгинди әмгекке, – деди. Тышында ошенткен менен ичинде сыйдал турду. «Менин колумдан келбекен ишти ушу қатын аткарып жатат. Қарасаң, тоскоолдук көрсөткөнүмө қарабастан өзгөлтүп, иштетип алғанын. «Бактылуу менен байлашпа», – деген кеп чынбы? Бактылуу... әмнеси бактылуу мунун? Эт берсе ким болбосун келбейби иштегени. Бир жемсөөнүн айы үчүн, айланып торго күш түшөт. Атаңдын көрү, чыкканын кара ыргалып», – деди оюнда.

Түш ой бергенде қалак темирди чаңқылдатып чапқылап тамакка чакырды. Бир кичине келинден бөлөгү бүтүндөй иштерин токtotушту. Қәсси башына, қәсси ийине орокторун арта салып жөнөп қалышты. Кичинекей келин буудайдан башы чыкпай кибиреп орок орууну уланта берди. Анын қалған, койгонун күнт алған әч ким бол-

гон жок. Атайы байкабаганга ал келин иштебей жөн эле ойноп, эрмектеп убак өткөрүп жүргөндөй көрүнөт. Жакшылап караган киши анын ишмердигин байкайт. Дегеле буудайды эптуу чалып алат да, шырт оруп, кайта жаңсына өтөт. Жерге бир тал буудай түшүрбөйт. Кокусунан колуна батпай түшүп кеткен буудай болсо эрикпей аны алат. Башкалардан өзгөчөлүгү – өзү оруп, өзү боолап келатат. Өзүнө бөлүнүп берилген жердин дал ортосун оюп кирип кеткен. Туурадан караган киши анын жери баягыдай эле турат дей турган. Чындыгында көпчүлүк менен тең чамал эле кыбырап жатат.

Кичинекей келин такыр тынган жок. Ушунчалык ысык күндө чып этип мандайынан тер чыкпаганын айтсаң.

Алачык жактан баягы ырчы жигиттин үнү угулуп, аны күүлөгөн үндөр, күлкүлөр чыгып жатты. Балким ал бир күлкүлүү ыр ырдап кирген болуу керек.

Кичинекей келин буудай түбүн жойлогон керемет болуп, эч кимге көрүнбөй аракеттенет. Ал бая көпчүлүк менен иштеп жаткандан алда канча катуу аракет кылат. Анын ченем жери барган сайын жемирилип, азайып кырка жээктөринге гана жал калат. Азайган сайын келиндин боюна кубат толот. Орогу иш үстүндө, буудайга жаңылып курчуй бергендей болот. Шилтеми да чоюоп баратат. Ар кайсы жерде чөмөлө-чөмөлө болуп калып жаткан боо-боо буудайлар эми башкалардыкынан кадимкидей элө айырмаланып калды. «Чыдашым керек. Бир күндук чарchoодон киши өлбөйт, намыс алышым керек Ушу ырчы жигиттин көзүнө көрүнүшүм керек. Ал мени тенине албай жүрөт. Мен анын көзүнө көрүнөйүн. Экинчи мени ал унуткус болсун. Мен ошого жарайм. Анте албасам киши болбой эле калайын», – деп кобурайт келин. Ырас эле ошенте турган жөнү бар анын. Күйөөгө жаңы эле тийгенде күйөөсү өлүп калган. Бир үйдө кайненеси экөө эле турушат. Тиги жигиттии ыры, адамгерчилиги аны кызыктырат. Ак эткенден так этип ошого жетсем деп ойлойт. Анын кенедей болгон боюнан улам



эле тиги ырчы жигит капарына албайт. Бир жолу оропара келе калып сөздөн сөз чыкканда «кибиребей ары бар», – деп баладан бетер кагып койгон. Анда келин ызланган. Ошондөн бери: «ай ушу, сенин көзүңө бир көрүнсөм ээ», – деп ошо көрүнөр учур табылбай жүргөн. Ошол учур эми келди. Бүгүндөн калса экинчи мындай учур качан келерин ким билсин.

Ырчы жигиттин үнү эми шанкылдап бийик чыкты. Кенедей келиндин кулагына даана угулду. Анын жүрөгүн булкуп алды. Ошондо дагы өөдө болбой ишин уланта берди.

– Ой, тетиги ким эрбендей буудай арасында жүргөн? Чакырсаңар боло тамак жесин, – деди бир байбиче, капарып башы көрүнө калып, жок болуп жатканынан улам. Элдин баарысы карап калышты.

– Ал баягы кенедей келин. Байкалбай калып калган тура. Чакыргыла бечараны. Өлбөйбү ичине кан жүгүруп.

– О, кенедей келин! Палоо же, мында келип!

– Кой, антпей, атынан чыкыргыла.

– Аты ким анын? Кенедей у-у..

– Қүйөөсү өлгөнүнө көп болду, бечара кайненесин таштабай жүргөнүн айттайсыңбы. Алтындай бала экен, – деди бир аял.

«Ким жөнүндө сөз болуп жатат» – дегендей ырчы жигит кулак түрдү. Баягы өзү капарына албаган кенедей келиндин айланасында сөз болуп жаткан тура. Баягында бир жолу кагып койгонун, кийин неге кактым экен деп өкүнгөнүн ойлоду. «Бою кичиненин баарысы жаман эмес. Жаратылыши ошондой болсо эмне кылат. Ал айыптуу эмес да кичине туулуп калган үчүн. Чоң болуп туулганда күрөшкө түшмөк беле», – деп ойлогон. «Өзү өндүү-түстүү. Көргөн жерде ийменип калат. Салам берет. Мен карабайм такыр. Неге карабайм? Мага Айчүрөк керек го? Айчүрөк маа кайдан тийсин», – деди ырчы жигиттин ою.

– Ой келин, чакырып кел барып, – деген бир зайыптын сөзүнөн улам бир келин чакыrbай эле, ага тиешелүү

энчисин алып жөнөдү. Кенедей келин буудайдын түбүн жойлоп аккан суу өндөнүп былк-сылк эттирип оруп жаткан кези болчу. Тиги келиндин көзү чакырая түштү. Далай жерди шалап салыптыр.

– Эрдегенсиз го. Бүтүп койгонсуз го. Бали-и. Сакадай боюң сары алтын тура сенин, – деди кенедей келиндин ишине ыраазы болуп. Кенедей келин тигинин сөзүнөн улам элжиреп кеткен жок. Андай сөздү мындан мурун күн сайын угуп жүргөнсүп кенебей койду. Тиги келинге ошонусу дагы жакты.

– Чабал өрдөк мурун учпайбы, – деди кенедей келин эриндерин бүлк эттирип.

Тамакты заматта жеп алыш, кайта эле ал ишине кириши. Эми курсак тойгонго мурдагыдан иш көңүлдүү болду. Кубатына кирип, чарчаганы жазыла түштү. Буудайлардын шуудураганы да жаңыча чыкты. Эл жабалактап ишке киргендө кенедей келиндин чөмөлөлөрү кадимкидей бардыгынан бөлүнүп калган.

– Э-эй, моу келинди карагыла!

– Биз бакылдап тамак жеп, эс алыш жатканда бул шалап салган го?

– Ай, ким экен ал? Биздин айылдыкпыш, же башка жактан келген эмеби?

– Өзбекстандан келиптири.

– Ха, ха, ха!

– Арсандабай орок ор, өпкөң көрүнүп калды!

Ушуга окшогон кыйла сөздөр айтылып ары тартышып, бери тартышып эл ишке кириши.

Кечке маал иштин жыйынтыгын чыгаруу үчүн атайы комиссия шайланды. Башында Уркуя болгон уч киши бардык кишинин иштеген ишин текшере башташты. Кулбодду деген жигиттин оргону бардыгынан көп чыкты. Ага салыштырганда кенедей келиндин оргону эки боо жетпейт. Аялдар арасынан ал келинден өтөрү болгон жок. Так ушу экөөнүн айланасында талаш чыкты:

– Жигит утту, – деп бирөө айтса.



– Келин утту, – деп экинчиси айтат. Ошентип чатак ырбады.

– Жигитке берилсин.

– Кантип жигитке берилет? Келиндин иши көп.

– А-ай, иштин тазалыгы кандай экен, байкадыңарбы?

– Туура айтат тазалыгын көрүш керек.

Иштин тазалыгын көрүү учун бардык адам жабылды. Киргөн эле жерде жигиттин айыбы ачылды. Буудайдын баштары көп чачылып калган экен. Баштарды терип, бири экинчисине көргөзүп жатышты. Ал эми келиндин жеринен баш таба албай убара болушту.

– Искектеп тергендей кылышп таза иштептири. Келиндин иши таза.

– Келин утту!

– Бергиле ошого!

Элдин баарысын чогултуп туруп Уркуя:

– Жолдоштор! Калыстык келинге оодубу? – деп сурады:

– Ооду.

– Берилсин ошого!

– Башкаларда өпкөлөп таарыныч болбойбү?

– Эмнеге таарынмак элек. Өзүбүз айыптуубуз да, жакшылап иштей албаган.

– Анда байгени келин алат. Мындан кийин бу келиндин сакадай бою сары алтын деп атап жүрөлү, жарайбы?

– Жарайт!

Кенедей келин элден сүрдөп, ийменип келип байгени алды. Ырчы жигит аны байкап турган. Анын көзүнө эми келиндин бардык келбети даана көрүндү. Кичине бою, келишкен мүчөсү, бир жеринде темгили жок сулуу өнү бөтөнчө көркүү экен. Белине жетер-жетпес эки өрүм кара чачы да мүчөсүнө ылайыкталып жараган. Ал тургай астыртадан бир кылчайып карап өткөнү да башкалардан бөлүнүп, назик, жылуу сезилет. «Мени кудай урганда башта неге байкабадым экен? Менин көзүмө мындан мурун кыбыраган бирдеме жүргөндөй сезилчү эле, көрсө ырас эле мунун сакадай бою сары алтын тура. Эми

мунун зоболосу көтөрүлдү. Мени карабай калды. Кантип жанашсам экен буга?» – деп ойлоду эми ырчы жигит. Анын артынан ээрчип алды. Аны менен кошо кыштакка кетти. Алар кыштакка киргенде каш карайып калган. Ошого чейин экөөнүн ортосунан сөз чыкпады. Башта ке-небей, тенине албай жүргөн жигит эми сүрдөп сөз айта албай койду. Бир калың бактуу короого жакындалганда кандайдыр бир ырчы чымчык сайрап жиберди.

12

Кийинки айларда Эшматтабдан ачуулуу. Уркуя анын чекесине чыккан чыйкан болду. Кайда барса бура бастыrbай, кандай иш кылса анысынын бетин ача берди. Баягы жүз әлүү бут буудайдын чатагы абдан ырбады. Күн ёткөн сайын күчүнө кирди. Эки малайы эки жактан чыгып, күндө Уркуядан кенеш угуп келет да, опуруп-жапырып, акырындап Эшматты жөн эле шылдыңга айлантып алышты. Мындан мурунку далай былыктары ачылып, эл оозуна тарап кетти. Ал тургай Турциянын сары тамекисин сатканы да чоң сөзгө ырбады. Басса, турса Эшматтын оюнан Уркуя кетпейт. Аны көрөйүн деген көзү жок. Күн сайын әлге, жерге тамыр жайып баратканынан коркот. Бара-бара ага такыр сөз ётпей каларын билет. Анын устүнө бир топ жеке чарбалар баягы бир ашар салғандан кийин колхозго өтүүгө арыз беришкен.

Уркуя бүгүн бир кишинин үйүндө конокто отурганын Эшмат даана билген. Ал казанды качан асканы, качан тамак желип бүтөрү, ал тургай качан аттанаары ага белгилүү. Анын атайы жумшаган кишилери жан талашып иштеп жатат. Эшмат болсо эки жеңин коломочтонуп алыш көпүрөнүн жанында, калың камыштын арасында турат. Камыш абдан бийик. Чаарайган өңү мурдагыдан бетер суук көрүнөт. Бетинен каны такыр качып кеткен. Түрс эткен табыш чыкса камыш арасын ача коюп жолду тиктейт. Анын атайы күтүп турганы Уркуя. Башка киши-



лерден экөө өттү. Алар келатканда жер менен жер болуп жабышып калды. Кыбыр эткен жандууга көрүнбөөгө тырышты. Убак өтүп жатты. Келе турган кезден кечтеп баратты. «Эмне болду? Алладыбы алиги жиберген киши? Башка жакка кетип калдыбы? Бүгүн жолукпасам иш айрандады. Анда дегеле менин жолум болгон эмес экен. Анда менин соодамдын бүткөнү», – деп ойлоду. Дагы камыштарды ачып карады. Боз жоргону минип шалактата салдырып келаткан Уркуяны көрдү. Бир чети сүйүнгөн менен бир чети жүрөгү шуу этти. Ал келатканда кайда туары мурдатан белгиленген эле. Камыш башын былкылдатпай басып ошо жерге жетти. Аттын табышы уламдан улам жакындап келатат. Мына, бышкырганы угулду. «Шашпа, кесин, жакындасын. Бардыгы жайында болот. Мени эч ким көргөн жок. Шумкар каш сениби!» – деп тиштенди. Аттын табышы эми өтө жакын жерден чыкты. Акырын кылтыыйп камыш арасынан карады эле, көрүнгөн жок. Аңгыча Уркуя чүчкүрдү. «Мурдуң шиш! Азыр сенин чүчкүргүч мурдуңу!..» деп ары жагын айткан жок. Аңгыча алчактаган боз жорго эчтемеден бей капар жорголоп, дал Эшматтын жанынан өтө бермек болду. Туурадан ыргып тура калып:

– Токто! – деп бакырайын дегиче, караса, жанында бир чоочун татар жигит келе жатыптыр. Эшмат бычагын аркасына жашыра берип, сол колун бооруна куушура салам айтты.

- Сен эмне, камыш аралап... мында? – деди Уркуя.
- Бет жууп отурам, бет. Иш жакшыбы, Уркуя?
- А-а, жаман эмес!

Уркуя экинчи карабай жоргосун шалактата салдырып жүруп кетти. Эшмат денеси калч-калч этип элэндеп эки жакты карады. «Ажалы жок экен. Ай, жанагы татардын жабышып алганын кара! Кайдан келе калды? Жалгыз дебеди беле. Калп айтканбы? Неге калп айтат? Экөө келаткан соң неге кабарлап койгон жок? Балким жанагы татар жолдон кошуулгандыр. Ошенткен болуу

керек», – деп ойлоду Эшмат. «Мен өзүм жаманмын. Эсирип кеттим. Билгизбей иштөөнүн ордуна, ачыктан-ачык эле көрүнгөндүн акчасын алдым. Өкүмөттүн салыгын жеп койдум анан. Ай, мен оңбай калдым. Уркуя сүйлөшүп жүрөт. Артыман сая түшүп алды. Мага ор казуунун камында жүрөт. Кантип мындан өч алам?»... – деп Эшматтын башы катты.

– Багынбоо керек! Кезек келет мага да! Бул өкүмөт ушу бойдон тура берер дейсицби. Тамыры бош бул өкүмөттүн! – деди кобурап. Анан анын көзүнө ар кайсы жердеги тааныштары, достору көрүндү. Ошолордун ичинде баягы Чачтуу думана дагы чубатуудан өттү. Аны көрүп кыжырланды. «Ит» деп койду өз ичинде.

* * *

Эшмат башчылык кылган Биринчи Май айыл кеңешинин иши абдан жаман. Бир гана Уркуянын колхозу планын бүтүрүүгө жакын калганы болбосо, калгандары али чендей элек. Райондон күн сайын киши келип шаштысын кетирип жатат. Ага болбой Эшмат ақырындык менен колунан келген жамандыгын аябай, көз көрүнө тетири үгүт жүргүзүү камында болду. Өзү кылгылыкты кылып коёт да, анан бирөөлөрдү кармап, аны жазалоого тырышпат. Өзү эле көзүнө ак көрүнөт. Ошентип эгин төгүү планы декабрга чейин созулду.

Декабрдын жыйырма алтысында бардык Биринчи Май айыл кеңешиндеги колхоздор уюшкан түрдө кызыл обоз жөнөтмөк. Таң саарынан ар кайсы колхоз дүрбөшүп, бакашака түшүп жатышкан. Кампаларга арабалар котолоп айыл ичи жанданып кеткен. Түшкө жакын жөнөмөк эле.

Чоң шашке болуп калган кезде Калинин колхозуна Эшмат келип кетти. Ал кетер замат арабалар калдырап үйлерүнө кайта баштاشты. Кампа жабылды. Аны колхоздун башкармасы Адына уулу Мамаша кийин билди. Алдастап ага бир барып, буга бир барып анын шаштысы



кетип калды. Арабакечтердин бир тобу, аттарын арабадан чыгарып үйлөрүнө кетип калышыптыр. Бир, экөөнү таап алыш:

– Эмне болду силерге? Эмне үчүн буудай тартпайсышар? – деп сурады.

– Барбайбыз. Төкпөгүлө деп айтты Эшмат, – дешти арабакечтер. Кандай акысы бар экен анын төкпө дешке?

– Аны Эшматтан сурагыла.

Бакылдан урушкан бойдон Мамаша Эшматка кетти. Барса Эшмат конторунан эми гана атына минип жөнөгөнү жатыптыр. Киши келдиби, ит келдиби деп ойлогон жок. Мамашанын суроосуна жооп бербей жөнөп калды. Аңгыча аттарын көбүктөнтүп тердетип Мадымардын Тешебайы менен Уркуя, дагы бир башкарма келишти. Бардыгы тек ачууланып алышкан. Бардыгынын кызыл обозу бузулган экен.

– Бул эмне деген жорук?

– Эшмат кулактыгын кылды!

– Жоготуу керек мындай душманды!

Анда сүйлөшүп турган менен пайда жок болгондуктан, ар ким ишине кетишти. Эшматтын үгүттөгөнүнө болбой Уркуя бирин-серин арабаны кайта чогултуп пунктка эгин жөнөттү.

Эшматтын бул кылганы ошо күнү эле айылга таралды. Мурда тымпыйып тышка чыга албай жүргөн кай бир сырлар эми тышка чыкты. Уркуя көчөдө баратса жолдон токтолтуп алыш:

– Эшматты жоготпой иш оңолбайт, – деп тике айткандар көбөйдү.

Эшматтын зыянкечтиги, көз көрүнө колхоз ишине тоскоолдук кылып жаткандыгы Мадымардын Тешебайы менен Уркуянын канын кайнатты. Миң тогуз жүз отуз экинчи жылдын жыйырма тогузунчу декабрында экөө Эшматтын устунөн акт жазышты да, так ошол эле күнү партячейкага коюшту. Парт бюронун чечими боюнча эртеси күнү кедейлер тобунда Эшматтын зыяндуу иши каралмак болду.

* * *

Отузунчы декабрь күнү кедейлер тобу болду. Кедейлер тобунда коммунист, комсомолец, анан партияда жоктор да аралаш болчу.

Кедейлер тобунун чогулушуна Салы келини Уркуя председателдик кылды.

– Явычнай лис бүттүбү? Окучу, канча болду? – деп сурады Уркуя, келгендердин баарысын каттап кол койдуруп жаткан жигиттен.

– Бардыгы бир жүз он жети. Коммунист жети, комсомол тогуз, кедейлер тобунан кырк жети, элүү төрт дыйкан катышып жатышат, – деди жигит.

– Кимде кандай ой бар?

– Ачылсын. Карада берсин.

– Карада турган маселени белгилеп алалы. Сунуш мындай: эки маселе койсок. Биринчи – эгин төгүү маселеси боюнча райком менен обкомдун чечими, экинчи маселе – кулактардын бетин ачуу.

Кандай маселе болору белгилүү эле, эч кими каршы чыккан жок.

Эгин төгүү боюнча Көчөрбаев деген киши сүйлөдү. Ал сөздү бир топ алыштан баштаган менен чукул жыйынтык чыгарды. Биринчи Май айыл кеңешинин иши абдан жаман экенин айтты.

– Меркет-Муркүт айыл кеңеши боюнча эгин төгүү планы болжолдоп айтканда жетимиш процентке зорго же-тет. Болжолдоп айтканда, жолдоштор тактап билүүгө мүмкүн эмес десен. Ким айыптуу буга? Эшмат. Үрөн топтоо андан жаман. Он эле процент болду. Ой, ойлоп көрсөңдер, он процент. Эмдиги жылды өлдүк го минтип отурсак. Ушу да болобу? Кеп, буга эмне себеп болгонуна келе-ли. Активисттердин ичине кой терисин жамынып, манаптардын, кулактардын балдары кирип алышкан. Кулактар башкардып келген. Кулактар бирин-бири жылытышкан? Угуп атасыңарбы? Ой, жолдоштор, угуп

тургулачы, жаатчылык күчөп кеткен. Айыл ичин жаатчылык чиритип жатат, чиритип деймин. Ошонун кесепети эмей эмне экен кечеги жыйырма алтынчы декабрдагы кызыл обозду жөнөтпөй коюш. Карышкыр жонго чыгып улуп калган тура. Кулактар карышкырлар. Бирок койдун терисин гана жамынып алып жүрүштөт. Жооп болуп көрүнүштөт. Карышкыр канчалык койдун терисин жамынган менен чөп жебейт, кой жешет. Эмне дейсицер, калп дейсицерби ушуну? Ай, айтчы, калппы ушу сөз?

- Калп эмес.
- Чынбы?
- Чын.
- И, чын де. Чын болсо эгин төгүү маселесин кандай деп баалайсыңар?
- Начар!
- Начар эмес, жаман деп айталы. Жаманды жаман деген эле жакшы. Эмнесине бултактагандай анын. Жок, башкача деп айтчу ким? Кана, кол көтөрчү!

Ургүлөп отурган бирөө билбей кол көтөрүп калды.

- Эмне сен? Башкача дегиң барбы? Кимсиң? Атын жаз. Кулакка жардам бергиң бар тура?
- Жо-жок. Мен... эмнеге көтөрдүм?
- Кулакка көтөрдүң!
- Каршы де. Кулакка көтөрбөйм.
- Көтөрбөйм деп коёт! Ургүлөп отурасың мында тагдыр чечилип жатса! Элдин тагдырын чечип жатабыз. Келечек жөнүндө сөз болуп жатат. Сага уйку керек! Муну ким чакырган мында? Бар үйүңө!

– Жо, антпециз. Ал жакшы киши. Кечке иште чарчаган болуу керек, – деп Уркуя ал кишини арачалап калды.

Көчөрбаевдин үнү кайта чыкты:

– Биринчи менен экинчи маселе байланыштуу. Карай берели дейм экинчи маселени деле биринчиiden бөлбөй, – деди.

- Жок, бөлөк каралсын.
- Ой, эмнесин бөлесүң.

– Чуулдабагыла, агайиндер! Докладчы сөзүн бүттү.
Кимдин сөзү бар? Убакыт өтпөсүн, айта бергиле.

– Тетиги Өмүрзак эмнеге келип тыңшап турат? Эшматтын күйругу ал! Эмнесин жашырабыз аңдайдын. Элүү башы кылып ошого окшогон кулактарды шайлап алды. Жоголусун көзгө көрүнбөй, ал Эшматтын күйругу!

– Кана Өмүрзак? Жок ал.

– Тигине, турбайбы.

– Ой, мыт-тайым о-ой, жашыны-ып кана туруп алган экен, э? Кетсин!

Элдин баарысы карап калганда Өмүрзак жылып жөнөдү.

– Эй, Эшмат жөнүндө айта турган болсок, жыйырма тогузунчы жылкы былыгын, андан мурункуларын да унуппайлыш. Андай атасы он жыл старчын болгон эменин эмнесин аяйбыз? Малайларына сөз бергиле обол мурун. Айтышсын кантип сыйлаганын «акеси»! «Эшмат аке» – деп калышат ургандар. Байболот барбы мында? Кайда алиги Абдыракман дегени? Келишкен жок беле алар?

Абдыракман аңгыча мында отурганын белгилеп унчугуп калды.

– Бармын дебейсиңби, үнүң бүтүп калса да. Сүйлө. Эмне турасың? Эзди го сени?

– Эзген эмес, мамыкка жаткызган.

– Катын алперет Эшмат акеси!

– Мадалы әкөө деп кошуп айтың. Мадалынын байлап жургөн кызы бар тура. Ошону алат экен.

– А-а, кыз кучактап жатат экен да жакында?

– Ой, андай болсо Эшматты кулакка тартпай коё турсак кантет?

Абдыракман катын албай калып журбөсүн?

– Токtotкула тамашаны! Эмне бул, сөз ала качып? – деди Уркуя столду ток эткизе муштай берип. – Сөз алыш ирет менен сүйлөгүлө.

– Анын эмнесин сүйлөгүдөй, – деди бир чыйылдаган киши, ордунан тура берип, – Нурбайды кулакка тартам

деп коркутуп турup, тору атын алганын жумурай журт баары билет, э, мына, айтышсын, калп болсо. Ортого берген өз атын, баса ошону айтсаң, ой, сатып жибербеби, ортодон алыш кайта. Мен деле ошенткени турам, берсөнер боло, чын э? Мында бирөө атасын он жыл старчы болду дедиби? Ким айтты ошондой сөздү? Отуз жыл бий болгон дешке оозун барбайбы? Мaa карачы, ошону айткан киши? Моу төш не каржайган деп сурабайсыңбы, бир жолу. Байлардын эзүүсүндө каржайган. Мен Арунду бий эле болду дедимби? Болуш да болбоду беле? Сен билесиң, айтпайсыңбы ой, үңкүйбөй. Болгон э? Эмнесинен коркосун андан? Коркуп жүрүп бүтпөдүңбү. Эми, токтоп тур, э? Мен бир баштан айтып берейин, уксаңар, анан анака-мынака дейсиңер иштин жөнүн билбей турup. Таштын Бегалысы экөө, баса десең, 2000 сомду алыш кулк эттирип жеп коюшканы белгилүү э? Текшерилди мунун баары. Чынды чын, калпты калп деп туралы.

– Басмачыларды үйүнө жашырганын айта кет, – деп жанында отурган бирөө капиталга түрттү.

– Өзүң айтпайсыңбы, капиталга мени нукубай. Билет баарысы, ой, айтсаңар, билесинер э, алиги Ажы, Сулум, Макакасы, Ысмайыл беле? Ошолорду жашырып жүргөнүн? Басмачыларды жашырган бу бети кара! Мени эмес, сени эмес, басмачыларды!

Чыйылдаган киши үнүн чыйылдатып бир топко сүйлөдү. Тим эле Эшмадтын тымтыракайын чыгарып жиберди. Ал сүйлөп жатканда бир киши гана туурадан чыгып:

– Калыс бололу, – деди.

– Карышкырга калыстык жок! Тартыш керек кулак-ка! Эмнесине кылчактагандай анын?! Алар бизди аяган эмес! Жырткычтарча мыжыган бизди! Адамга адамча, жырткычтын ушу кездеги жемдери, – деп Салы келини Эшмадтын эки батырагына кол серпти, – Айтышсын калп болсо, өзүлөрү турбайбы мында! Тилден ажыраткан аларды, сүйлөгүс кылган, дудук кылган дейм! Төбөсүнөн ба-

сып турган өөдө каратпай! Көздөрүн да алган, жалдыра-
ма сокур кылып! Сезимдерин жанчып таштаган. Адам-
дык кейиптен кетирген, кулча жумшаган! – Уркуя әл
аралап басып отуруп Байболоттун жанына жетти. – Чеч
кейнөгүңү! Көрсүн әл, чеч! – Байболот кылчактады эле.
Уркуя болбой тигинин көйнөгүн чечүүгө киришти. –
Көрсөт әлге, жонундагы тактарды, көрсөт! Адамбы, ай-
банбы ушуну кылган Эшмат? Эй бакырган, эй Эшматка
боор ооруган эме, келбейсиңби, моуну көрсөң боло! Аナン
айтсан боло жаңкы сезүндү кайра дагы?! – Байболотту
өөдө тургузду. Анын жонундагы жылаандай сойлонуп
жаткан ак тактар адамдын боюн зааркантты. Эл дуу эте
түштү. Кыжырланган сөздөр чыкты. Сөгүп бакырган-
дар болду. – Эшматтар, – деди Уркуя кайта өз ордуна
кайрылып келатып, – Эшматтар да бизди кылымдар бою
жалчытпай келаткан. Ажыдаарлар алар, булактын дал
өзүнө жатып алыш чыккан сууну тамчы калтырбай ши-
мирип алган. Андай ажыдаарларды бар эмеспи?! – Ур-
куя үнүнүн болушунча чыгарып, муштумун түйө берип
көккө жаңсады. Ачуусу чындал келгендиктен муунуп,
аркы сезүн айталбай күрмөлдү. Председателдик ордуна
барып әлди барчындай бир айлана карады. Көзү бир ма-
алда баягы «калыс бололу», – деген кишиге кадалды.
Анын эриндери былк-сылк этип ордунан тура калды. Эми
келтирип туруп кагат деп ойлоду көрүнөт. Андан мурун
өзү озунуп:

– Жубарымбек кетейин аны колдосом. Жөн эле оозу-
ма келе калды. Жаңкы сөз, – деди. Анын катарында отур-
ган киши аны капиталга нукуду. – Э, барчы ары, капита-
лымы жеп салдың го. Отура берейинби?

- Билбейсизби тап күрөшү дегенди?
- Э-хе-хе! Билем.
- Эмне, тап деген билсеңиз?
- Эшмат тап деген, Эшмат, э-хе, хе!
- Эшмат! Тап күрөшү деген эмне?
- Эшматты кулакка тартыш... э-хе-хе!



– Тап күрөшү дегенди билбейт ушу кезге дейре, отур! Кедей имиш мунун аты! Тап күрөшүн билбейт! – Уркуя катчыга буйра сүйлөп: – Калтыrbай жаз бардыгын. Атайы кулактарды калкозго тартканын унутпа. Уч даана кылып көбөйт анан. Үчөөнү уч жакка жиберебиз. Кана, дагы кимде сөз бар? – деди Уркуя. – Эшмат жөнүндөгү сөз эбак айтылып бүткөн. Билесинер баарынар. Кой терисин жамынгандай карышкырларды... Чечим бар бизде, аны баарыңарга окуганбыз. А-ай, эгерде калкоз курулушуна зыян келтириет экен, эгерде бузукулук үгүт жүргүзөт экен, маа десе батырак болсун, маа десе чааракер болсун, баары бир аны кулакка тарtabыз. Кулакка тарtabыз дейм. Кеңеш өкүмөтүнө арамдык кылгандын баарысы кулак. Сен эле эртең тетири үгүт таратчы калкозго каршы, чыгарабыз калкоздон, Эшмат барчу жерге айдайбыз. Кулак болбогондо эмне экен, өзү кедей болуп туруп кулакка жардам кылса. Эшмат болсо Эшмат. Жанагыга окшоп кулакка жардам кылгандар бир жаза алса, Эшмат андай жазанын экисин, онун алуу керек. Үгүттөп койсо керек кээ бирөөңөрдү? Бара берсин үгүттөлгөндөр Эшматына?! Буерде таяке-жээн өндөнүп, ага жан ачып сүйлөбөй балшебекче сүйлөгөн жакшы. Тартылсын кулакка Эшмат Арун уулу! Барбы башка сунуш?

Башка сунуш жок экенин белгилеп эл чур этти.

* * *

Уркуя көчөгө чыкканда, колун аркасына байлап алып бир милиционер Эшматты айдалап баратканын көрдү. Эшмат башын өөдө көтөрө алган жок. Уркуя катуулай басып көчөдөн бурулду. Көптөн бери анын кысылган деми басылгандай, үстүнөн бир чоң жүк түшкөндөй көңүлү сергиди.

ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ

1

Түн ортосунда эшик дүп этти. Құлайым күндөгү каадасынча шырп эткен табыштан чоочуп сак жаткан. Кийинки кездерде анын жаткан жайы тәшек әмес эле қызыл тиженек. Козу күндүзу ар кайсы үйгө житип жок. Түн баласы жатпай желип-жортуп жүргөнү жүргөн. Баарыдан Құлайымга азап. Анын караңғыда караңдап апкелген кой, улагынын этин жашыра албай қыйналат. Ичкени ириң, жегени желим. Бет келген жандын баарысы шекшип карагандай жалтанат. Киши менен оңдуу сүйлөшүүдөн, ал тургай бирөөгө жолугуудан тартынат. Бааягы мындан үч эле ай мурун шакылдап айылдагы ар бир окуяга аралашып, бир четин чоюп кирчү Құлайым жаан тийген кирпи болуп калган. Анын антип кетишин ар ким ар башка жорушат. Кай бири, оорулуу экен десе, кәэси эри Козу күн көргөзбөй урганына, ошонун айынан кабагы ачылбаганына шылташат. Ким кандай айтпасын ал анын пайдасына әмес.

Құлайым ордунан ыргып туруп терезеге жетти. Козу бир чоң кой жетелеп эшик алдына келип калыптыр. Құлайым учуп жетип эшик ачты. Жүрөгү алкымына кептелип, башы ооруп чыкты.

— Алда кудай ай, алда кудай ай! Азапка түштүм го түрүүлөй!

— Жап эшикти, каңқылдабай! Терезелерди бүтө!

Құлайымдын денеси калч-калч. Эринин буйругун укпай калды. Эри машинадан тез кыймылдап, уурдал келген қызыл ирикти көтөрүп чапты. Құлайым терезе бүтөштү унутуп коюп чылапчын ала чуркап жүрдү. Козунун оюнан айткан сөзү чыгып кеткен жок. Эрбендер караңғыда чуркап жетип келген аялын Козу муштап жиберди.



- Саа эмне кылдым, муштагандай?
- Кылбаганың калган жок. Быдылдабай, тетиги терезени калкала!

Күлайым эбелек болуп терезелерди калкалай кетти. Кайсы терезеге эмне калкалаш жат болуп калган. Бат эле бүтүрүп кайта келди. Козу минтип бирдеме таап келгенде катыны диркиреп, ооздон сөз чыга электе өзү биллип чуркап турушун каалай турган. Антпечү болсо алар жазасы белгилүү...

Мындан мурда кой, эчки уурдал келип мууздаганда бир жагынан от жактырып, канын казанга кууртуп жиберчү. Күлайым канчалык аракет кылган менен алкымынан өтчү эмес. Козу кадимки ач карышкырча лакылдата сугунуп, куурулган канды жеп алчу. Куурулган кан күчтүү болот окшойт, эртеси күнү бирөөнүкүнө барып тарс кулачу. Эми анткен жок. Короодогу кык чачылган жерге алпарып көмүп таштоого буюрду. Бая кечке жуук үйдөн чыгарда Козу ал жерге суу каптатып кеткен. Ошо суу ушу кезге дейре тартыла элек болчу.

Күлайым канды алыш барып так ошо Козу айткан, суу каптап жаткан жерге көмдү. Анын үстүнөн суу агып, аздан соң кан көмгөн жер кайсы, башка жер кайсы экени караңғыда билинбей калды.

Жылт эткен чырак чыгарбай Козу уурдал келген койду караңғыда, терезени бутөтүп коюп сойгонун көр.

Эшикте эле ақмалап күтүп турушкан белем, кой союлуп, эти казанга түшө баштаганда эки-үч киши шоодай-шоодай болуп кирип келишти. Аларга эшикти Козу өзү ачып берип, өзү ээрчитип түпкү бөлмөгө кийирди. Ким үйгө киргенин Күлайым канчалык тикирейип тиктеп турган менен ажырата албады. Түпкү бөлмөгө андай учурда Козудан уруксатсыз кириүү деген кайда.

- Суу бар беле?
- Бар.
- Куй казанга!
- Куюлуу.

– А-а, эсине келип калган экенсис. Өгүнү анча-мынча төпөш жегениң текке кеткен эмес экен. Сал моу этти. Эмне аңкайып карап калдың? Сал!

- Баары батпайт го каазанга.
- Батат. Батырасың.
- Батпаса өзүм казан боломбу?
- Өзүң казан, болосуң. Былжырабай, батыр!

Андан артық сөз айтуу эмне менен бутөру Құлайымга белгилүү. Қың дебей айтканын аткарууга кириши.

Ет казанга үймелөмө болуп батты. Аздан кийин от жагылып, оозгу бөлмө жылт-жулт этип, жандана түштү. Түпкү бөлмөдө төрт-беш кишинин кобур-кобуру кәэде такыр жым, кәэде угула калып жатат. Құлайым бир жак кулагын ошо түпкү бөлмөгө төшөп жанынын бардыгынча тыңшайт. Кай бир гана сөз чалынбаса, жакшылыктуу уга албайт.

– Бир катындан коркуп, бизди кудай урсачы! – деген сөз бир маалда даана угулду. Аны айткан Эшмат окшоду. «Эшмат... ал кайдан келди? Түрмөдөн качып кетиптирип дегөн сөз чынбы? Ал кайдан биздии үйгө келсин. Бирде бирөө көрүп калса карматып коёрунан коркпойбу», – деп ойлоду Құлайым. Ал учурда анын оюна аркыберки айылдан уккандары түштү. Айылга тараган сөз каттуу болчу. Эшмат түрмөдөн качып кетиптирип деген кабардан улам аны каматкандардан тынчы кеткен. Ар кайсы баскан кадамын байкап калышкан. Кәэси бир түндө эки-үй каторуп из жашырып таң атырса, Гайвалыга окшогон кәэ бирөөлөрү өрүктөрдүн башына түнөшкөнүн айт. Андай кезде бирди эки кылышып ээликтирчулөр чет-тен чыгат. Анын үстүнө Эшматтын жан жолдоштору карап жатмак кайда. Жанагындай коркунучтуу кабар таратканы аз келгенсип, кай бир кишинин көзүнө кыйчалыш жерден түрүн өзгөртүп алыш жолугуп коркутканы да болду. Уркуяга жан тарткандардын кай бирлерине ошентип карпа-курп жолугуп: «Эртең түн ортосунда келип сенин жаныңды тартам», – деген бирөө жөнүндө

сөз катуу тараган. Ар кимдин айтымына караганда ал киши ошондон бери үйүнө түнөй элек.

Кечээ Құлайым камыш аралап сууга баратса, астынан баягы Токторбай кезиккен. Анын айткан сөзү, Козу жөнүндө, абдан коркунучтуу. Ошол сөздү билгизип коюу учун гана Токторбай келиптири. Түз бастырып барууга Козудан даабаптыр. Акмалап туруп сууга келаткан же-ринен жолукканы ошо экен.

Құлайымдын эсине ошо Токторбайдын сөзү түштү. «Козунун түрү чын эле жаман. Антип айтуу колунан келет. Андай ишке баруу?.. Кантин эле ошентсин. Көзү жаман каапырдын, – деди Құлайым көңүлүндө, – Уркуя мени калкоздон чыгарды. Ата-тегим кулак. Амалын таап мени кайра калкозго өткөр. Өткөрбөй турган болсоң мен аянбайм», – дептири.

Құлайымдын ою жоголуп, анын ордуна Токторбай менен Козунун сүйлөшкөнүн укту:

«Мен баягы баарыга маалим Козу. Кара жанымдан бөлөк менде әчтеме жок», – дейт Козу.

«Антип айтпа. Үй-жайың бар. Катының Құлайым бар», – деп Токторбай анын көңүлүн жубатат. Козунун каны кызыйт. Үнүн буулуктура чыгарып калтырай сүйлөйт:

«Менде әчтеме жок. Бирдеме тургай, өзүм да бар экенине ишенбейм. Мен өзүм да жокмун. Бар дей албайсың мени. Адамда укук болбогон соң ал жок киши. Мен жокмун. Тириү жүргөн кишинин баарысын эле бар деш жаңылыш. Берчи колума укук! Өткөрчү кайта калкозго! Бар болом! Бар болмок түгүл!..»

«Өзүң кулак болсоң, кантин сени тазалайм? Кантин сага укук берем? Кулакты тазалаш эмне менен бүтөрүн билесиң го».

«Жаның таттуу, Токторбай! Сендейлер менен сүйлөшкөндө эмне, сүйлөшпөгөндө эмне?! Бирөөнүн катынын тооруп күн өткөргөн сендейлерге тагдыр чечүү кайда?»

«Козу сен оозуңа карап сүйлө. Кимдин катынын тооруп жүрүпмүн?»

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

«Менин катынымды. Күлайымды тооруп жүрөсүн. Башын айлантып, бузуп таштадың. Ошо жазаң үчүн сени менен эркекче сүйлөшсөм болор эле, катыным катын дей турган неме деле әмес, ошондуктан ал тууралу айткан кайран сөз».

«Сен азыр эле катыным жок дебедиң беле. Эми минтип айтканыңа жол болсун?»

«Жок. Катын түгүл менде күн да жок. Көптөн бери күн учкунун көрө әлекмин. Өх, күн учкун ай! Ал жылуу, сулуу тийчү. Денени чымыратчу. Пейилди сулуулап жиберчү. Эми капкара анын учкуну. Кара күн чыгып жатат мен үчүн, ар дайым көөнүмө көө таратып. Түнгө жакын болуп баратам. Күндүз әмес, менин көзүм түндөсү жакшы көрчү болду. Ишенесиңби, үкүгө айланып баратам».

«Сенин күнүң караган менен, биздин күн мурдагыдан да жаркырап баратат, Козу».

«Сен тоту болбо, Токторбай. Жаман болсо да сөз өз мээнден чыксын. Уркуянын сөзү бул сөз».

«Өзүмдүн эле сөзүм».

«Кой, ушу башыңа буга окшогон сөз чыкканча көп бар. Айт чыныңды! Калкозго аласыңарбы, жокпу? Албачу болсоңдор?!»

«Албачу болсок әмне кыласың, Козу?»

«Басмачы, болуп кетебиз! Басмачы болуп дейм! Андан башка менде жол жок. Мени андай ишке түртпөгүүлө. Тарткыла бооруңарга. Зыяным тийип калбасын кокус бирде бирөөңөргө. Айтып коёон, мен жаманмын. Эчтемем жок менин. Сага окшоп бирөөнүн катынын тооруп жүргөн да жерим жок. Менин жабуум бир гана түн. Түн дейм! Кыйшайып жамбаштаган жерим – төшөк. Көрүнгөн короодогу менин малым. Убара болуп не кылам мал багам деп. Билемесиңби, мен Күлайымга әмне үчүн қаардуу экенимди?»

«Жок».

«Ошон учүн. Берилбегенимдин себеби ошол. Бериллип, кокус мээрим салып карасам, ал наздуу катын, мени байлап алат. Анда чыгалбай калам мамыдагы аттай болуп.



Ошондуктан аны менен муздак жашайм. Атам Абдыра-закты билесиңби?»

«Уккам. Көргөн эмесмин».

«Уксаң эле жетет. Ал болгондо әмгиче Уркуяны бектерүп барып кыркынчы токолго айлантмак. Өх, ал өлбөгөн болсо... Бирок өлдү деп кайгырбайм. Баатырча өлдү. Басмачы болуп өлдү. Басмачыдан баатыр әмне бар!»

«Үкү түндө жүрөт. Уктап жаткан жеринен келип басып калат».

«Токторбай, сен мени үкү дедин го. Кудаа кааласа бир күнү барып сени басам го? Басам! Сен өзүң үкүсүң. Мен жокто түн жамынып келип катынымды тамактап жүрөсүң... Сендейди мынабу кол менен катуу чертип койсом, о-о дүйнөгө зымырап учуп кетет. Колумду булгасам да чоңураак ишке булгагым келет. Уктуңбу?»

«Өлтүрмөктүн артынан жооп бермек бар».

«Жооп бергенде баар жерим набакпы? Жаман эмес анда. Төшөк бар, жатар жай белен. Тамак даяр. Үйүмдө жок ак шайшеп анда бар деп уктуум. Түрмөгө камаган кишиге ыракмат айтам».

«Атып койсочу, ак шайшеп бербей туруп?»

«Атылып өлгөн деген атым калат. Сенин әмнең калат артында?»

«Атылып өлүштү каалап калган экенсиң да?»

«Ооба, каалап калдым. Айт алиги Уркуя деген катынга! Бизге көп тиш кайрабай журсун. Жыйырма уч жашар солкулдаган жаш катынга жашоо керек го. Алдыартын ойлобой «әмне эле мынчалык әэлигет? Кааласам аны улакча мууздап салам!»

«Катуу кеттиң, Козу! Неге антесиң?»

«Мен жалгыз эмесмин. Биз жетөөбүз. Жетимишпиз. Кааласам ар жылганын ичинен күйөрман табам».

«Жетөөбүз дединби? Ким ал жетөө?»

«Анаркулдун Шариби менен Токтосуну, Арундуң Эшматы, Ташматы, Таштын Бегалысы, Мадалы бар, Абдылданын Тешебайы. Андан башка учөө бар, аны айт-

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

пайм. Кааласам сени да тартам катарыма. Баш тартсан, баар жериц... Коркпо, сендейлер чоң ишке жарабайт. Балааца калайынбы, жармаштырып алыш өзүмө. Сендей бирөөнүн катынын аңдыган эмелер...»

«Дагы эмненер бар, жети кишиден бөлөк?»

«Куралыбыз бар. Жакында өлтүрөбүз».

«Кимди?»

«Шумкар кашты».

«Ок! Эмне үчүн аны өлтүрөсүңөр?»

«Мени кулакка тартты. Ўй мүлкүмдү тартып алды. Жаныбызды жай алдырбас болду ал катын. Баскан изибизден бери аңдып турат. Аба жетпейт. Жаткан жамбашыңан коркосуң, астынан Уркуя тыңшап турабы деп. Биздин ажалыбыз болду ал. Ар кимге жан керек. Ажалыбызды көрүп туруп карап жаткандай биз эмнебиз? Бир эстүү киши чыгып айтып койсо дейбиз. Тизгинин тарта журсун дейбиз. Биз эбак эле өлгөн жан. Өзүбүздү жок санаган жан. Жан кески деген биз болобуз. Корксо биздин айтканды кылсын ал катын. Корпосо коркчу жолун табабыз».

«Дагы эмне айыбы бар Уркуянын?»

«Эшматты кызматтан алдыбы? Түрмөгө каматтыбы, кулакка тартып? Андан кийин айыл кеңешинин төрагасы болгон Анаркулдун Шарибин эмне кылды? Күн-түнү бияк-тиякта арыз жазып отуруп?...»

«Күнөөсү болсо бетин ачпайбы? Сенин күнөөң болсо, Козу, көрүп туруп кантип жашырат? Ошондой эле Шариптин күнөөсү бар экен, жазасын алды. Анын эмнесине жаның ачыйт? Бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырайт болуп жатсан керек?»

«Эмне күнөө кылыштыр? Киши өлтүрүп жибериптириби? Киши өлтүргендөрдү жоопко тартаңар боло а көрөкчө!»

«Анын күнөөсү чачынан көп. Паракор. Орто дыйкандардан, кедейлерден кулакка тартам деп коркутуп пара алганы эле жетпейби, башка күнөөсүн териштирип отурбаган күндө да».



«Пара алып жатканын сен, Токторбай, көрүп турдуң беле? Тим эле жанында жазып тургансып сүйлөйсүң го?»

«Мен көрбөсөм, сен көрүп тургандырысың? Тажыбайдын Абжалилинен беш жүз элүү сом алганычы? Эшмат деген кулакка справка берип алган беш жүз элүү сомчу? Сулаймандын Абдилгазизинен эки жүз элүү сом алып кулак спискасынан чыгарам дегеничи? Дагы айтсам болбу? Ымандын Кадырын кулакка тартам деп коркутуп алган беш бут буудайчы? Кадыр атын сатууга аргасыз болгон турбайбы. Мунун баары ачылбадыбы текшерүүдө. Кандай эле сенин бооруң ачып турат ага? Уркуя айыппуу эмес буга, Шарибиңдин кулкуну айыптуу».

«Ой, ал кедей го. Силерге жакын го. Аны эмнеге кестирдинер, баса? Өз бооруңарды өзүңөр тилгениндер кандай? Кедей менен байдын айырмасы жокпу силер үчүн? Кечип жибербейсиңерби, кедейлигине санап туруп, күнөөсүн. Уркуянын көзүнө көрүнгөндүн баарысы кулак. Жамаса, айдаса, байласа эле болгону ага. Ошону өзүңчө тоң иш кылдым деп ойлойт. Өгүнү бирөө ушул суроону берген экен ага «тап күрөшү иш эмес бекен? Кулактарды жоюу негизги ишим» – дептир. Калкозун ондоп албайбы, кулакты коюп. Кулак эмес анын Жумабай атасын сокур кылган. Кудай сокур кылыптыр. Ок эле күчтүү экен, кудай менен кармашсын. Биз кулак болуп, ал катындын көзүн чукуй элекпиз. Жаны ачыган жарагалуу арстандын тырмагы уу. Чапчып алса соо кылбайт».

«Чапчып аласыңарбы?»

«Өлтүрөбүз аны. Жакында биз басмачыга кетебиз. Тыйып жүрсүн ал неме шок колун. Тыйбачу болсо...»

«Оозуң жаман экен жигит. Бул сөзүндүн арты кайда баарын байкабай сүйлөп жатасың!»

«Байкап сүйлөп көрө элекмин өмүрү! Күлайымды тооруганынды кой. Баш-шыңды жулуп алам жиним келсе»...

Мындан бир топ күн мурда Күлайым Токторбайдан уккан жогоркулардын чыпчыргасы коробой кулагына угулду. Түпкү үйдө болсо бир тобу тигинтип жашынып

алып сүйлөшуп жатышат. «Булар кимдер? Эмне кеп салып жатышат? Мынчалык жашына турган эмне сырлары бар? Кирип барсамбы? Башымы жулуп алат го Козу. Ыркырайт да турат, жинденет да турат. Буга эмне жазғаным? Кулагымдан суук сөз, жонумдан таяқ кетпес болду. Өгүнү Уркуянын айтканы чын. Токточу. Ал көп сөз айтты. Эмне деди эле? Өңүмдүн өчүп калганын айтты. Башта сулуу болсом керек анын айтымында. Чачымдын бермети сынып калыптыр. Боюм дагы мурдагыдан кичирип калгансып көрүнөт имиш, Кийимди ылгабай, ийніме эмне тийсе илип алып жүрө береримди байкады. Аял кишиге көрк берген кийим эмеспи. Жараштыра кийбegen жакшы кийим да жаман. Ким айыптуу минтип кетишиме? Өзүм. Эмне үчүн боюмду түзөп жүрбөйм? Эмне үчүн эл катары боло албайм? Уркуяга башта көп жолукчу элем, анымды да таштап баратам? Беш-алты айдан бери жолукканым баягы. Уркуя жакшы. Ал баарын көтөрө билет. Ушунчалык эл башкарып турат, кабагымкашым дебейт. Мен жалгыз Козу менен ыркырашып журуп уйпаланып баратам. Эмнеге десен? Мени байлан коюптурбу бирөө бутумдан? Кете берсем бирөө мени кармамак беле? Ушинтип калтырап жашаганча...» деп ойлой калып Күлайымдын жүрөгү селт какты. Өз оюнан өзу коркуп кетти. Анан Уркуяны элестеди. Ал каадасынча ажарлуу жүзүн нурлантып тиктеп турду, «Турмушка тике карап бас, Күлайым! Адамга кир жукпаган жакшы. Кир жукпас болуп жараган үчүн адамды адам дейбиз. Бирдеме десе! «мен аялмын» демейиң бар. Аял болгонуң үчүн күчтүүсүң. Дүйнө жүзү эне менен бактылуу. Сен энесиң. Адамга кубат энеден жараган. Балага жүрөк берген эне. Мен сендей аялдарга дем кылам», – дегенсиди. Анын оттуу көзү ирмелбей тиктеди. Көзүнүн терекинде айтылбаган кыйла сөздөр турду. «Ай Күлайым, сен киши болбой кал! Неге багынгандай ушу Козуга? Эмнеге эле жармашып калдың андай зөөкүргө! Сен анын эмнесин жакшы көрөсүң? Жок, эчтемесин жакшы көрөп



жөнүң жок. Жөн эле үйүндө жүрөсүң. Сенин көзүң азырынча туюк. Анын көзү ачылат бир күнү. Анда сен тақыр башкача карайсың дүйнөгө. Анда Козу саа такыр бөтөнчө көрүнөт. Сен андан жийирикенесиц. Өткөн күндөрүңдү эстеп бармагыңды тиштейсиц. Бетинди чымчып элден уяласың. Убак кармалбас. Ал кетип баратат. Эсиңди эмитен жый» – деген сөздөр айттылгандай окшоду. Ал айтуудан тартыңды көрүнөт. Түздөн түз көңүлүн бузбоого тырышты белем. Анын бардыгына эле кылган мамилеси ошондой. Өтө этият эмеспи. Анын этият болбогон бир гана душманы – кулактар. Ошо кулактар чогулуп үйүндө отурат окшойт Құлайымдын... «Кулактар... Өгүнү Уркуядан жашырдым. Үйүңө кимдер келет? деп сураса кашкайып туруп айтканым жок. Караптай эле тандым. Келбей жүрөбү? Мындан мурун дагы бир жолу чогулушпадыбы? Уркуяны өлтүрүү чарасын көрушкөнүн билем го. Неге бул сырьы жашырын болуп ичимде? Менин досум ким, душманым ким? Козу менин эримби, же жат кишимби? Козу ууру», – деп ойлогондо Құлайым коркуп кетти. Келме келтирди. Айылдагы башка караңгы келиндердей эле ал кудайга ишенчү. Ар бир ашыра айттылды деген сөзү үчүн кудайдан кечирим суранчу. «Таш түшкөн жеринде оор», – деген макалдын кулу болчу. Жылдызына буюрганы ушул үй болгонсуп, бул үйдөн башка жакка кетүүнү чындал ойлоочу эмес. Токторбай менен болгон жакындык деле козголто албачудай өндөнчү. Өзү ушундан кеткени турган менен эзелден бери сезимге сицип калган салт аркандал турчу. Так ошонун кесепетинен анын тили кулпулуу. Козунун кылышын көрүп турса да, бирөөгө бир сөз айтпайт. Кокус оозунан сөз чыгып кетсе күнөөкөр болчудай, тозокко күйчүдөй көрөт. Ошондуктан береги үйүндө жашынып алыш сүйлөшүп жаткандарды жаман көрүп турса да, бирде бирөөгө барып айтталбайт. Айтмак түгүл, алардын кароолчусу болуп калбадыбы. Эр болсо эшикке чыгып көрсүнчү Козудан уруксатсыз.

Кұлайым бир маалда ақырын ички үйдүн әшик алдына барды. Ичте сөз қызып калыптыр. Бирөөнүн айтканына, каршы чыгып, калгандары талашып жатышат. Талаш көпкө созулган өндөнөт. Бирөөнү өлтүрүү жөнүндө сөз жүрүп жаткансыйт. Қулагын жашыра калып тыншайт Құлайым.

— Мен эле жайлайм, силер корксоңор, — дейт бирөө курс эттире төшүн коё сүйлөгөн өндөнүп. — Кайсы жерге бычак соксо мұрт кетишин билем.

— Сен кой, Козу жайласын. Жаш эмеспи, бычактан колу калтырабайт, — дейт башкасы, буйра сүйлөп. Козу унчукпайт. Аңғыча эт жөнүндө сөз болот. Эттин бышкан, бышпаганын көрүп келүү учун Козу ордунан турат. Шарт әшикти ачып жибергенде каалга Құлайымга урунат. Козунун ачуусу келип колу менен серпип жиберет:

— Тыңшаба! Бакан ооз өндөнгөн айбан! Этти кара аркы!

— Тыңшаганым жок.

— Билем. Айтып бар ошо Уркуяңа, аны өлтүргөнү жатабыз.

— Эмне?

— Ооба!

Козу ичине сыр жашыра алчу эмес. Бирдемеге ачууланғанда айтып салчу. Қөп жыл бирге жашап сырдана болуп калған Құлайым эринин сөзүн тамаша ойлободу. Уркуяны өлтүрүү сөзү үйдө чындал эле айтылып жатканын байкады. Уркуянын жаштығына, кайратына, акылына суктанчу. Аны бирөө өлтүрүп кетиш эсine келбей турган. Каккан казыктай какайып турган жеринде катты. Караңғыда калдаландап казандын жанында жүргөн Козуну да унутуп калды. Козу казандагы этти бир кичирегин апчый карман табакка чыгарды да, жеп көрдү. Эт бышып калған экен. Ошо чыгарып алғанын түпкү бөлмөгө көтөрүп баратып:

— Апкел баарын, мис чарага салып, — деп койду. Үйгө киргенден аздан соң кайта чыгып, этти өзү алып кире турганын эскертти. Анын әки буйругун тең Құлайым уккан жок. Эси-дарты баяғы сөз. Көз алдынан Уркуя

кетпейт. Ал бирде калың әл чогулган жыйналышта сүйлөп жатса, бирде боз жоргосун алчактата бастырып бир жакка шашып бааратат. Бирде әл менен кошо арық казышып жүрөт. Кандай шартта жүрбесүн көңүлү ачык. Экти көтөрө сүйлөп үнүн шаңк эттиret. «Бар ошо Уркуяца, аны өлтүргөнү жатабыз» – деди. Неге өлтүрүшөт. И-и баса, Токторбай айтпады беле. Мен анын сөзүн капарыма алган эмесмин. Қөрсө... Бул карышкырлар чогулуп алыш... Өлбейт Уркуя! Ага барып айтыш керек! Ооба, айтыш керек! Айтпасам ага убал. Анын күнөөсү менин мойнумда калат», – деп ойлоду Құлайым. Эшикке чыкты. Асман бүркөк. Капкараңғы.

Көчөгө чыкты. Кыбыр эткен жан жок. Делдейип ойлоп баратып жолдогу туура арыкка жыгылды. Қөзүнөн от чагыла түштү. «Кайда баратам? Түн ортосунда Уркуя болчу беле? Эртең барайын ага. Балким Мадымардын Тешебайына айтсам кантет? Ага барганча Уркуянын өзүнө барган он. Балким Гайвалыга айтсамчы», – деп Құлайым үйүн көздөй келатты. Козу эшикке сүйөнүп сыртта туруптур. Шап колдон алыш үй ичине ыргытты.

- Кайда бардың?
- Эмне? Эшке.
- Эшке деп коёт. Ким айтты сага эшке бар деп?
- Турчу ары, жөнү жок дөөдүрөбөй! Бирөө айтмак беле эшке чыгууну да. Түзгө отургузбайсыңбы кишини.
- Отургузбайм.
- Каңкылдаба жөнү жок.
- Эмне?
- Көп кутурба, Козу. Жиници кагып коём кааласам! Кетир үйдөгүлөрүндү! Качкын-бозгундардын баарын жашырып, маа тим эле! Өз үйүмө отура албаймбы?
- Үйүң жок сенин. Бул менин үйүм.
- Үйүң күйсүн сенин, үйүң. Менин көрүм дебейсиңби, үйүм дегиче. «Үйүм» деп коёт уялбай.

Козу катуулап кирди эле, Құлайым үнүнүн бардыгынча чаңкылдан коё берди. Түпкү үйдөн бирөөнүн сүрдүү

үнү чыкты. Ошондон кийин тамак желип бүткүчө Козу оозгу бөлмөгө чыкпады.

Күлайым тышки каалганы ацырайта ачкан бойдон кетип калды. Жинди болгон эмече башы оогон жакка басып журду. Кайра келсе Козу үйдө жок экен. Түпкү үйдөгү табакта, жерде мүлжүлгөн сөөктөр иретсиз ча-чылып жатат.

2

Чоң шашке ченде Күлайым декилдей басып айыл кеңешинин кеңсесине баратты. Жүрөгү дикилдеп, өңү түктөйүп алган. Эки жагын кылчая карап көёт. Ошо жакка баратканын Козу көрбөсө экен дейт. Козу бу кыштакта жогун кайдан билсин. Кулакка тартылып, ўй-мүлкү опус кылынгандан бери ал качып жүрөт. Ошентсе да бир жерден чыга калабы деп саксынганы го.

Айыл кеңешинин кеңсесинде кишилер бар экен. Алардын баарысы Уркуяга жумуштап келгендер.

Күлайым кириүүдөн айбыкты. Кеңсенин ачык эшигинен бир жолу башпактап коюп тышта журду. Уркуянын көзүнө чалдыгып калды. Аялдар келгенде Уркуя жакшы суйлөшчү, бардык жагынан жардам берүүгө тырышып, аларга жан тартчу. Ушу жердеги аялдардын өкулү, коргоочусу катары өзүн сезчү. Күлайым эшикten башпактаганын байкап чыйпыйы чыгып турат. Батыраак кирсе дейт. Сүйлөшүүнү, сөзүн угууну каалайт. Анын оюна кеңседеги уч-төрт киши койбөйт. Арыз-арманын чубалжыган көп сөз менен майдалап айтып убак чоюшат. Аларды чыгарып жиберүү ылайыксыз. Убак өтүп жатат. Кетип калбаса экен деп ойлойт Уркуя Күлайымды. А Күлайым эшиктеги бир түп чоң талга сүйөнүп отурат. Башына түрдүү ой айланып келет. Биринен экинчи-си коркунучтуу ойлорду ойлой берип жүрөгү түпейүл. Бирде түндөгү чогулушту ойлосо, бирде Козу жөнүндө, бирде Токторбайды эскерсе, бирде капкайдагы бир баш-



ка кыштак эсине түшөт... «Айтам. Бардык түндөгү ишти төкпөй-чачпай айтам. Муну айтпасам кудайга күнөөкөр болом. Өлтүрөбүз деп жатышса кантип айтпай коём. Бардыгын карматам. Тартсын кара ниет ойлорунун азабын», – дейт Күлайым өзүнчө. Аңгыча:

– А-а, Күлайым! Магабы? Неме кирбей отуруп алдың мында? – деп шаңк эткен Уркуянын үнү анын оюн бөлөт. Караса, Уркуя кеңсенин эшик астында туруптур. Күлайымдын көзүнө баарыдан мурда анын кызыл ала атилес көйнөгү чалдыгат. Аны жаңы тиктириптири.

Ушунчалык жараашыктуу экен. Өңүңдө чыгарып, ажарын ого бетер ачып жибериптири.

– Киши барынан эле. Арыбаңыз.

– Арыбаң.

Уркуя шыпылдай басып келип Күлайымды кучактап көрүштү. Күлайым андан кадимкидей ийменди. Баш көтөрө албай жер карады. Эки бети кызарып чыкты. Бир чоң күнөөсүнүн күчү басып турғандай кысылды.

– Кана, кирчи кеңсеге. Бир кеп бар го. Бир топтон бери келбей кеттиң. Козуну кулакка тартканга таарынып калган жоксунбу? – деди Уркуя кеңсесин карай ээрчитип баратып.

Козуну кулакка тартуу жөнүндөгү сез чынында дагы Күлайымдын сезимине тийди. Үйүндө болгон дүнүйөлөрү чачылып кеткенде кайгыrbай койгон эмес. Ал тургай Уркуянын кылганын жектеген. «Мага ийрилип, кээде сыр сурашып калат. Жакшы көрөм деп айтат. Жакшы көргөнү ушбуу? Жакшы көрсө Козуну кулакка тартпастан, кайта менин кадырымды сыйлап аны калкозуна алдырып койбайбу. Бул өзү ақырын ичке кирип алышып кылгылыкты кылчу неме го», – деп ойлогон. Жаман көрүп жүргөн. Бара-бара кайта эле түткөн эмес. Канчалык андан алыштайын деген менен анте алган эмес. Көрбөй калса сагынган. Акырындал мурдагысындай эле сүйлөшүп кеткен.

– Сиздин убагыңызды алдымбы? Бир жакка бараткан жок белеңиз?

– Сиз үчүн убак табылат. Сизге окшогон жумушчу-нун кызына кантип убак таппайын. Кулакка таппайм убак. Алар убактан айланышсын. Кедейлер үчүн дайым убак табылат. – Уркуя келинди кучактай берип чын дили менен аяй карады. Ушул карашында келиндик анча-мын-ча өңүнөн азып, жүдөп калганын байкагандыктын белгиси турду. – Кана отурунузчу. Оокат кандай?

– Оокат...

– Козу кайда? Качып жүрүп канча жыл жашайт? Андан көрөкчө мыйзамга баш ийгени оң. Качкындардын негизги иши ууруулук. Уурунун жатар жайы набак.

Уркуянын сөзүнөн улам Құлайым кызара түштү. Боюн саал-паал калтырак басып, азда тарады. Бардық түндөгү окуяны билип алыш жөн эле сынап айтып жаткандай көрүнду.

– Козуну билбейм кайда экенин, – деген сөз Құлайымдын оозунан чыгып кетти. Уркуя келиндик көзүнө кадала жалт карап алды. Тигинин кирпиктери дембелеп ирмелек түшкөнүн көрдү.

– Таштасын ууруулугун. Аныңызга катуу айтыңыз. Айылдан кой жоголуп жатат. Ат жоголуп жатат. Эшмат менен байланышпасын. Кайда качып кутулат ал? Өкүмөттүн укуругу узун. Бир жерден болбосо бир жерден колго түшөт. Качкын-бозгундарды, кулак-чунактарды жанына тартып карышкырча жортуп жүрөт ал жырткыч. Ушул Уркуя тири тураганда тамырын суурат андай Эшматтардын далайынын. Айтып кой Козуңа! Билбейм дегениңе таң калам аны? Түндө, – деп келатып Уркуя сезүн чукул токтотту. Келинди сынап тиктеди. Келиндик денеси дирт этип кетти. Түндө чогулуш жасашканын билип алган экен деп ойлоду. Элендеп коркуп калды. Акырындал аны Уркуя өзү жооштпаганда кетүүгө, сөздү чукул бүтүрүүгө тырышып калган. Ирмемде келген сезим аны Козу жакка түрткөн. Кандай болбосун бир жерден аны таап кабарлоого кыялданган. Аңгыча Уркуянын кыялыш такыр өзгөрө түштү. Такыр



эле башка сөзгө түшүп кетти. Сөз тизгини акырындалп отуруп үй-бүлөлүк турмушка еттү. Күлайымдын санаасы ордуна келип, чечилип сүйлөп кирди. Ал кыз кезегинде бирөөнү сүйүп калыптыр. Кайда жүрбөсүн ошонун үйү жакты карагысы келчү экен. Ал сүйүп калган жигити сулуу деле эмес дейт. Бир таноосунан экинчи таноосу чоң, сол бутунан сылтып баскан эме экен. Балким анын кылгырып турган чоң кара көзүн жактырып калгандыр. Ырас эле ал жигит Күлайымды тике караганда армандуу окшочу. «Кантейин, бутум аксак. Сен мени теңсин-бейсиц. Ичимде кайнап жаткаң муң-дартты сен билүү кайда. Мен сага айтсам сөзүм көп. Айтуудан тартынам. Айткан менен бутага тийбеген соң кайран сөздү желге учурнуун зарылдыгы не. Андан көрөкчө оюм ордунан козголбой жатсын», – дегендей болчу. Анын сулуу көзү акырындалп өчүп, кичирип кеткендей болчу. Такыр унчукчу эмес. Күлайым ал унчукпаган сайын жаны чыкчу. Тийип-качып чала-бучук сөздөрдүн четин чыгарчу. Анын сөзүн уккан сайын тиги кирпидей бүрүшүп калчу. Шылдындалп жаткандай сезчү. Күндөрдүн биринде аны ат тээп өлтүрдү. Күлайым күнү бою эшикке чыкпай бүктүшүп жатты. Элge көргөзбөй көз жашы кылып ыйлады. Айылдын четинде көп бейиттин жанынан эми деле өткөн сайын эсине ошо жигит түшөт. Анын мурзесү эбак түзөлүп, үстүн чөп басып калды. Бирок баягы кыз кеzekтеги назик сезим, ичтен сызган мамиле күнү бүгүнкүдөй жашаң бойдон турат. Бул анын оюн эч жан билген жок. Балким ичке терең сакталган үчүн ошондой күчтүү, ысык, кызык чыгар. Балким бардык таттуу сезимди ошо жигитке берип коюп, ал өзү менен кошо мурзесүнө ала кетип, эми Козуга эчтеме калбай калгандыр. Козу экөө бир үйдө турган менен дилинде ошо өлгөн жигит менен. Аны өзү ойлобосо да, эбак түңүлсө да тереңге катылган сезим өлмөк беле.

Сүйүү, үй-бүлө жөнүндө сөз болгондо баарыдан мурун так ошо жигитти эстеди Күлайым. Козу эбак өлүп, ошо

жигит тириүү жүргөндөй болуп эске түшкөнүн карасаң? Көрек учурунда кайдан-жайдан ыргып чыгып эске түштөн туралар.

Кулайымдын бети ачылып, сөздөн тартынбай сүйлөп жатты. Эзелден берки уюган сырларды жашырабаган доносторчо сүйлөштү. Уркуянын кызы кезегин сурады. Ал бирөөнү сүйгөн, сүйбөгөнүн билгиси келди. Уркуя Колдошту сүйүптүр. Сүйгөнүн, ансыз жашай албасын билиптири. Бириңчи эле сырдашкан, жакындашкан, чечилип көңүл бөлгөн жигити ошол экен. Ошо жигит анын өмүрдүк жары болуптур.

— Сүйүү болобу, эже? Мен ишенбейм болооруна, — деп Күлайым жер карады. Сүйүү деген эмне экенин бир билсесе ушу Уркуя билет деп ойлоочу. Уркуя билбegen дүйнөдө эчтеме жоктой сезчү.

Уркуя тигинин суроосуна жылмайып койду. Бир жыл маюуда бир канча сыр бар эле. Ал жылмаюуга чайкалышып, айкалышып сүйүү, ырыс жүрдү. Анын бүткөн бою бүтүндөй сүйүүдөн жараглансып кетти. Жанагы жылмаюнун өзү бүтүндөй сүйүү окшоду. Аны сүйүү бактуу, күчтүү, акылдуу кылып жүргөнүн, сулуулугун коротпой сактап келатканын, кубат бергенин байкады. Эркектер эч качан сезбей турган аялдардын бир өтө кылдат сезимдеринин күчү менен гана Күлайым билди. Кай бир айткан сезгө караганда айтылбаган бул сез күчтүү болду. Ал кезде Уркуянын көзүнө кыштын бурганактаган бир күнү, жер бетине каптаган аппак кар, анан... асмандагы калдайган булуттун бириндеп тараганы, тоону түртө алтын чарадай, балбылдал күндүн чыгышы, дүйнөнү татынакай кылып жибергени тартыла түшкөнү Күлайымга кайдан билинсин. Сүйүү эмне экенин айтуу учун Уркуя так ошо бир кездид элестегени эц так жооп болмок. Анда Колдош таптак көтөрүп алып, Уркуянын саамайынан сылай берип, көлкүлдөп эрип чыгып келаткан күндү тиктеген. Кызы, жигиттин каректери күнгө кадалган. Ал күн эмес эле, эки жаштын өмүрү өчпөгөн сүйүүсү болчу. Алардын сүйүүсү ошондуктан такыр башканын колу жеткис бийик. Такыр

өчпөй турган ысык. Алардын сүйүсү кандай экенин билем деген кишилер так ошо кыштын татынакай таза күнүндө балбылдаپ аткан таңды, жаңы туулган күнду карай беришсе болот. Эки жаштын бирге жылмайған күлкүсүн, үмүтүн, антын, айтор бардык жакшы тилектерин ошол күн боюнда сицирип калган. Андан бери Уркуя менен Колдош ар жыл айланып келген сайын кыштын так ошондой бурганактап кайта ачылган кардуу күндөрүнүн бириnde күнду тиктешет. Күн баягыдай эле мээримин салып жайнай берет. Баягы учур дагы эле анда жүргөндөй болот. Ал күнду тиктегенде көлкүлдөгөн сүйүү окшоп көрүнөт. Экө тақыр сөз айтышпай, жөн эле карап коюшканы жеткиликтүү. Алардын күн тиктеген кезинде ги кийинки бир жолу кызы Айниса да бирге турган. Эмне үчүн эне-атасы күн тиктеп турушканын сураган эмес. Ошентип күн тиктеш керек экен деп ойлогон. Андан кийин бир-еки жолу апасынан күн тиктебейбизби? деп сураган. Антип күнду тиктеш жагып калган. Ырас эле Айнисанын көзүнө ошол күнкү күн бөтөнчө сулуу көрүнгөн. Мындан мурун жакшылап байкабагандыктанбы же чын эле ошол күнкү күн бөтөнчө кереметке толгонбу, деле жакын, деле чоң болуп кеткен. Мобу эле кошуна кыштактын бир чоң терегинин башында илинип турган. Чуркап барып кол менен кармап алууга болордой өндөнгөн. Бар болгону Айниса: «күн теректин башында турат. Ошондо дайым турабы мындан кийин?» – деген. Ошо жерде туралганын апасынан угуп күндө ошо маалда ойгонсо, ырас эле күн ошо теректин башында туралганын көрчү. Ал тургай ошо кошуна кыштакка келип калган кезинде баягы күн турчу теректи көз ирмебей тиктечү. Терек бардык теректен бөлүнүп, көкөлөп, өзүнүн чондугуна, сулуулугуна ыраазы болгонун билгизгендей болчу. «Башында күн турган терек чоң, сулуу болот», – экен деп ойлоочу Айниса.

Күлайым менен Уркуя көпкө сүйлөштү. Уркуяда тақыр арман жок деп ойлоочу Күлайым. Арманы бар экен. Аны укканда Күлайымдын оозу ачылып калды.

– Сизде эмненин арманы? – деди ал таңыркай карап.

– Армансыз киши дүйнөдө туула элек, Күлайым! Башкасын коёун, билимимдин жоктугу деле арман эмеспи. Эң чоң арман ошо. Дүйнөдө сабатсыз кишиден армандуу ким бар. Дүйнөнүн бардык акылы китеpte калат экен. «Оку, оку, дагы оку» – деп Ленин айткан экен. Сабатсыз болсоң эмнени окуйсуз. Алды менен сабатсыздыгыңды жоюп алыш анан окуйсуз го. Ушунчалык көп оюм бар, Күлайым, уш-шунчалык көпкө көзүм жетип турат, Күлайым, колум кыска. Билим жок.

Уркуя кызара, мурдагыдан сулуу боло түштү. Күлайым андан буга окшогон жооп күткөн эмес. «Ушунда арман болгондон кийин менде эмненин сөзү», – деди ал өз ичинде.

Ары чайкалып, бери чайкалып сөз кайта эле сүйүүгө еттү. Кийинки күндөрдө бул жөнүндө Күлайым көп ойлоочу. Өзү турмушта сүйүү жок дегендөн кайра тартпай калган. Ал тургай баягы бир кезде ашык болуп калган жигити жөнүндөгүнү деле сүйүү деп ойлоочу эмес. Сүйүү башкача, чоң болот дечү. Бардык эле кишиде сүйүү болоруна ишенбей калган. Өзү бирөөнү сүйүшүнө, өзүн бирөө сүйөрүнө көзү жеткен эмес.

– Сүйүү жок. Эмнесин сүймөк эле кишинин. Мен сүйбөйм. Мени эч ким сүйбөйт, – деп Күлайым чындалп эле кабагын чытыды.

– Өзү сүйбөгөн киши сүйүүнү билбейт. Сен сүйүп көргөн эмессин, билбейсин. Өмүрдө сүйүсүз жашпо супсак. Күндүн жарык нуру сүйүсүз анчалык сулуу эмес. Сүйгөнүң менен күн экөө бирдей ысык, – деп Уркуя ыраазы болгондой, ошо сөздү айтканы учун бактылуудай көтөрүлө түштү.

– Сиз Колдошту сүйөсүзбү? Кантип сүйөсүз?

Уркуя дагы баягысындай жылмайды. Күлайымга жооп берүүнүн ордуна Колдошун көрдү. Колдошу иштен келаткансыды. Анын кечке талаада жүрүп чарчаган, чаңдаган карегинин бүтүндөй таалайга толуп турганын байкады.



Ага жалынып жибере жаздал токтоду. Бир мүнөткө жа-
нында жалаң эле Колдошу тургансып кетти. Караса, су-
роосуна жооп күтүп Күлайым карап калыптыр.

- Күлайым, сен Козуну сүйөсүңбү?
- Билбейм, сүйөм го.
- Неге билбейсиң?
- Кайдан билет әлем сүйгөн, сүйбөгөнүмдү. Эрди-ка-
тын болгондон кийин сүйбөй койчу беле.
- Эрди-катындын баары эле бир бириң сүйөт деп ой-
лойсунбү?
- Сүйбөсө бирге турмак беле.
- Кеп ошондо, Күлайым! Бирге туруу менен сүйүү эки
башка. Бирге туруп, сүйбөгөн бар, эки бөлөк туруп
сүйгөн, бирине-бири жете албаган бар. Илгери сүйүп ко-
шулгандар аз болгон. Кыздарды мал катары сатышкан.
Алар буюмга окшош болгон. Мынабу көйнөктүү сатып
алдым. Кандай жасап кийсем өз эрким. Анда сатып ал-
ган кызды кандай калчаса эрдин колунда болчу. Дағы
эле аялдар тендикке жете элекпиз. Тендикке жетиш үчүн
өзүбүз көтөрүлүшүбүз керек. Козуну сүйгөн, сүйбөгөнүңү
билбейсиң анан... Баса, Козуну көрбөсөң сагынасыңбы?
- Сагынып эмне?
- Неге сагынбайсың?
- Ўйгө келсе эле тынчтык бербейт. Жаңжал, кажы-
кужу. Жатып-жатып тура калса эле ороң этип бир тиет.
- Уrbайт, тилдебейт дебедиң беле. Качантадан бери
тилдеп калды?
- Башынан бери. Экинчи күнү эле, тийгендин эртеси
эле бир муштаган. Ўйдүн кожоюну эр экен. Тилдесе тил-
дейт экен, урса уруп коёт экен.
- Та-ак ошого каршы күрөшүп жатабыз. Эмне үчүн
урат? Эмне үчүн тилдейт. Эшек эмеспиз да биз катын-
дар, кулакка союл менен чапса башты чайкап коюп желе
бергидей. Эмнеси өтүп кетти сага, кийиз кылып тепсе-
гендей?
- Отпесө дағы эрдин аты эр.

Күлайым жер карады. Көзүнө жаш айланы түштү. Далай айтылбаган сөз ошо жашта мелт-калт болуп, эми төгүлүп кетчүдөй өндөнду. Астыңыз эрдин кесе тиштегенин Уркуя байкады. Ошондо жакшылап караса, ырас эле Күлайым өз боюн таштап жиберген экен. Кызыл-ала чыт көйнөгүнүн оң жак колтугу жыртылып калыптыр. Андан кызаңдап эти көрүнүп турат. Сабдал чачтары самсалап кабагына түшөт.

- Адамдын гулдөгөн кези – жаштыгы. Боюца карай жүр, Күлайым! Карыганда таппай каласың бол көркту.
- Сулууланып кимге жагат элем.
- Дүйнөгө. Өзүңө.
- Жакпай эле койдум.
- Мен сенден сыр сурайын айтасыңбы, Күлайым?
- Билбайм.
- Токторбайды тааныйсыңбы?

Жооп берүүнүн ордуна ушу жолу так эле жанагы Уркуяга окшоп жылмайды. Токторбай жалт көзүнө тартыла түштү. Заматта анын сезимин бир таттуу нерсе чайкап өттү. Эңкейип оң жак колтугун карай бергенде көйнөгүнүн жыртыгын көрүп акырын алаканы менен жашырды. Токторбай көрүп койбосун дегендей сезим келди көөдөнүнө. Эми экинчи жолу Токторбай жөнүндө сууруонун зарылдыгы Уркуя учун болбой калды. Аялдар эркектей эмес, кай бир сырды кирпик кагышынан эле байкап көёт.

Туруп-туруп бир маалда Күлайым ойго келбеген сууороо сурал калды:

- Мен сизди жакшы көрөм, Уркуя эже! Козуну аябасаңыз да мени аясаңыз. Калкозго алыш койсоңуз?
- Албайм. Сен – сен, Козу – Козу. Сен маа тилемтешсиз, Козу маа душман.
- Ал ошончолук зыяндуу эмес.
- Ким айтат? Билбайт экенсиз. Кези келсе ал сени союп таштоодон тартынбайт. Карышкырды үйрөтүүгө болот, кулакты үйрөтүүгө болбайт.



– Мен эмне кылам?
– Иште калкозго. Акыңды аласың.
– Мүчө болбосом делеби?
– Иштеген киши тиштейт. Мүчө болбосоң деле иштетүүгө болот. Сенин азыркы кыйын кезинде биз жөлөп-сүйөшүүбүз керек.

– Мен кулактын катыны болсомчу?
– Азырынча сен кулак эмессиң, Құлайым! Козуну көз көрүнө колдогонунду көрө элекмин. Эгер чындалаң болбосоң, сен да кулаксың. Анда сени менен тап катары күрөшбүз. Биз үчүн азыркы кездин душманы кулак. Қулактар азыр биз менен кармашып жаткандар.

– Басмачыларчы?
– Кызык экенсиң, Құлайым! Басмачынын башы кулак да. Алды менен кулак, анан басмачы. Билип кой жакшылап, оң кулагың менен да, сол кулагың менен да ук. Тамырын жулабыз алардын!

Деле ачууланганы билинбеген Уркуянын ачуусу келип столду ток муштады. Анын сөздөрүнүн биринен экинчиши уулуу, сүрдүү чыгып жатты. Құлайым чындалаң эле чоочуп калды. Козунун түндөгү кылганын айтып жибере жаздал аз жерден тартынды. Бармагын тиштеп өзүн өзү кармады.

Андан кийин Уркуя столдун тартмасынан кагаздарды алыш аны карай кетти. Кағаз карап отурган менен көз кыйыгы Құлайымда. Құлайым болсо жалдырап Уркуяны тиктөөде. Аны тиктеп турган менен ою башка жакта. Токторбай «жүр кетебиз! Козу сага эр болбойт. Адам деген адамча жашоо керек. Сүйүсү жок үй-булө курсун», – дегенсиди, «Сүйүү... ырас эле мен аны сүйүп калгам го? Ал жакшы. Қөрбәсөм сагынып кетем. Аны менен турганда кадимки жаштыгымды сезем. Жашоо мага кызык. Дүйнөнүн баары күлкү окшойт. Ал кеткенде үйдүн ичи капкара. Сүйгөндө ушуундай болот го. Сура самчы Уркуядан? Жок, сурабайм. Болбогон сөз. Токторбай менен ойноштугумду айтып мени кудай уруптурбу.

Эрине карасанаган бузуку экен дебейби. Анда мени менен мурдагыдай мамилеси болбайт. Көңүлү кирдеп калат. Кой, кетиш керек. Козу эрим. Андан кете албайм. Эл эмне дейт качып кетсем», – деди өз ичинен Құлайым. Анын көз карашын Уркуя башкача түшүндү. «Козунун зыяндуу экенин сезди. Калкозго иштөө, иштебөө жөнүндө ойлоп жатат. Иштесе дурус болот эле. Жумушчуунун буга окшогон кызын сактабаса жарабайт. Бул биздин киши. Канча кылган менен кайнаса каны тигилерге кошулбайт. Баса, мындан сураганым оң. Балким айттар билгенин», – деди Уркуя өз оюнда.

– Қулактар чогулуш жасап жүрүшөт дейт, чынбы Құлайым? Сен билесиң. Жумушчуунун кызысың, айтышың керек. Колундан келсе жардам кыл бизге. Эшмат келеби сilerдин үйгө? – деп сурады. Құлайым секирип кетти:

- Жок! Ким айтат ошону?
- Сен айтпадыңбы?
- Качан?
- Азыр эле.
- Мен эчтеме деген жокмун. Калп айтпаңыз.
- Мобу чоочуп кеткенинин өзу эле айтканың эмей эмне экен. Шектүү шекинет деген бекер сөз әмес. Айтпасаң кой. Сен кулагыңа кет, биз...

Уркуя ордунан туруп кетмек болду. Құлайым жалынып жибере жаздал аз жерден калды. Дагы Козудан коркту. Аны аяган жок, андан коркту. Кокус билип калса ондурбасын эстеди. Эч сөз айтпай жылып эшикке чыкты. Азырак баскан соң бир соң күч жүрөгүн урду. Эми эле кылганына ачууланды. «Мени кудай урганда неге жашырдым? Уркуя мага жакшылыктан бөлөкту тилембайт. Козудан жакшылық көрө элекмин. Эрим деген аты болбосо әмнеси өттү маа? Кой, айтыш керек» Кийин кеч болот. Уркуяны өлтүргөну жатышканын билип туруп кантип жашырам? Мен кошо өлтүрушкөн болбоймбу. Уркуя бекеринен менден жардам сурал жаткан жок. Ишенгенден ошентти. Мен... ишеничтен качтым. Козуну



аядым. Козу жок болсо каран калчудай сездим. Козу деп отуруп күйпүйүп бүттүм. Таанытам аларга жумушчуунун кызы кандай экенин!» – деп ойлоду да, Құлайым артына шарт бурулду. Караса Уркуя атына минип алыш те аркы көчөдөн бурулуп баратыптыр:

– Уркуя эже!

Анын эки, уч ирет кыйкырганын Уркуя уккан жок. Құлайымдын сезими эми чындал ойғонду. Үйүнө жеткиче далай әлектен өтүп санаасы санга урунду.

3

Жаңы-Ноокаттын түштүк батыш жагындагы, аскасы асманды мүйүзү менен қылымдар бою челип жаткан бийик тоосунун этек жагында, қыштактын четинде, Чийлүү-Сай деген капчыгайга кире бериште мазар бар. Аны буяктағылар Сахаба мазар дешет. Уламалардын айтмына караганда бир замандарда жашаган Сахаба аттуу молдо өлүп, анын мүрзөсү кийин мазарга айланып калган экен. Эбактан бери даңқы чыккан бул мазарды эч ким териштирип отурбайт. Сахаба деген молдо болгонун деле билишпейт. Аны билүүгө кызыкканы деле аз. Жөн эле ага келип сыйынышса болду. Ар ким эмнеден кемчил болсо ошонусун орундастып алууга тилек қылып ага келет. Балласы жок зайдиттар, оорулуу кишилер, күнөөсүнөн кутулуу учүн кудайга жалынгандар анын айланында болот. Деле шумдуктуу қылып кооздоп, арап тамгасы менен түрдүү түстөгү боёкко салып, түрдүү таштын бетине жазган жазууларды келгендер жалдырап тиктешет. Чанда гана бирөөлөр эжелеп кай бир арипперин окумуш этпесе, азырынча ал таштын бетине жазылган эмне экенин бир жан окуй элек. Кыйындын кыйыны деген молдор дагы, келгендердин суроосу боюнча ал жазууларды окуюн деген менен тиши өтпөй, ал тиши өтпөгөнүн жашырып-жабуу максатында «мындағы жазылган сөздөрдү айтууга кудай таала уруксат қылган эмес экен», – деп

тим болот. Андай сөз уккандар ого бетер жазуулардын касиеттүүлүгүнө ишенишет. Жазуулардын беттерине таза жуулган ак чүпүрөктөр тийгизип, өөп алса ыраазы болушат. Алты бурчуна сайылган алты топоздун күйругу андан бетер сүрдүү болуп ар кимди тиктетет.

Так ушу Сахаба мазардын тышында жанагинтип келим-кетим болсо, анын ичинде көбүнчө жашырын сыр болор эле. Кай бир мазарга түнөчүүлөрдүн көзүнө караңгы түндө карандаган караандар көрүнчү. Андай нерселерди көргөндө анын эмне экенин билиш үчүн эч жан кызыкчу эмес. Кайта ошондой караандарды көргөндөрүнө ыраазы болуп, тилеп келген тилектерин берүүчү ошол деп ойлошчу. Аларга жалынып жалбарып, кош колдоп жакаларын карманып сыйына кетишчү. Караандар мазардын ичине кирип-чыгып жатышканын таңазар алышчу эмес. Анын ичине кирип баруудан даашпай турган. Кирген киши кайта чыкпайт деген сөз андай кудайга ишленгендерди коркутчу.

Миң тогуз жүз отуз учүнчү жылдын май айларынын аяк чениндеги шатыраган кара нөшөрлүү бир түнү эки караан ошо мазарга кирди. Алардын колдорундагы камчыларына караганда аттары ары тоонун бир кычыгында калгандай.

Алар киргендө мазардын ичиндеги эки киши тартып жаткан тамекилеринин отторун өчүрүүгө шашылып калышты. Экөө эки кычыкка какайып катып, дымын чыгарбоого тырышты. Тыштан киргендөр шарт ширенке чагып жарык кылды эле, сакалдары сапсыйып өскөн, кийимдери жыртылган эки киши көздөрүн жалдыратып тиктешти.

– А-а, мында белең? Ойлогом, ушундан башка кайда болмок эле деп. Отурган экенсисң жыргап? – деди эшик-тен келгендин бири деле сөзүнүн ар бирине уу себе сүйлөп.
– Отур мындай! Эми экөөбүз тең карышкырбыз.

Сүйлөгөн киши тиги какайып тургандын отурушуна күтпөй эле өзүнө ылайыктуу жерден орун алды. Аны



менен келгендин бети-башынын жарым-жартылайы та-
нылуу эле. Алаңгазардай болгон эме э肯, лакыйып ке-
лип тиги сүйлөгөндүн жанына катарлашты.

– Сени мында ким чакырды? – деди алиги какайып
турган киши.

– Сен чакырдың. Ақдамбылда чакырды. Келдим. Сый-
ыңды көрсөт.

– Мына сыйым!

– Нагандын үнү тарс этти. Ақдамбылда атып жибер-
ди. Қандай жеткенин ким билсин, аздан кийин Ақдам-
былда алиги алаңгазардайдын астында жатты, кыйк-
чыйк этип. Кол серпүүгө шайы келген жок. Устүндө ба-
сып жаткан алаңгазардай эме чочкодой күчтүү көрүнөт,
тигинин карыларын сыйндырып жибере жаздал апчыды.

– Чак күкүрт! Өлө элек бекен карачы. Болжолу өлгөндөй
болду, – деди ал тишин кычырата, тиштене сүйлөп.

– Айваныңы кой де, Эшмат! Өлүп баратам.

– Өлүп баратыптыр. Өлө элек э肯. О-о дүйнөнү бир
көргөзүп кайра тарт. Акесин тааный элек тура, – деп
Эшмат жигитине буюрdu.

– И! деген ундөн соң Ақдамбылданын дымы чыкпай
калды. Алаңгазардай эме деле эчтеме көрбөгөн, билбеген
эмече тигинин үстүнөн туруп газетага тамеки орой кетти.

– Жаан катуулап келдиби, Эшмат аке? Тыңшаңчы,
бир. Менин кулагым ондуу эшитпейт. Бирдеме жалма-
лап алабызбы? Шишени ачайынбы, же арылай түшкөндө
ачканым онбу?

Ақдамбылданы басып жыгылганда үңкүрдөгү башка
дагы бир киши жылт коюп эшикке кеткен, андан дарек
болбоду.

Эшмат тиги алаңгазардайдын суроосуна жооп бербей,
ширеңке чагып Ақдамбылданын өңүн карады. Ал куп-
куу. Эки таноосу кыпчылып, деми муунуп калган.

– Бүткөн го болжолу. Азырак жашай турсун деген
элем, эми мейли. Ажалы жеткендөн соң өлгөнү дурус.
Ач шишенди! Ушундай жаанда тийбеген анын пайдасы

качан тиет. Жөкөру жоголдубу безип? Ким экен, тааныбадыңбы?

– Жок. Тааныганда эмне, тааныбаганды эмне? Бир макулук чыгар. Коюндан сууруп чыккан шишени алаңгазардай киши чоң таманына бык бир койду эле, пробкасы атылып, анча-мынча арак «быр» этип оозунан чыкты. Арак Эшматтын колуна төгүлдү эле, колун жалап жиберди.

- Иттин таттуусу ай! Баягыдай эле туралу. Жут!
- Сен жутуп маа бер.
- Жут дейм!
- Мен жутсам калбай калат.
- Калтырбачу болсоң!..

Ошол кезде Акдамбылда эсине келип үшкүрдү. Анын үшкүрүгү деле адамдын үшкүрүгүнөн башкача, чоң жылаандын кышылдаганындай чыкты.

– Ажыдаар ойгонду, – деп алаңгазардай айтты эле:
 – О-о дүйнөгө барып кайта келип калдыбы? Жүрө турса болот эле ошоякта, биз алдагыны жутуп алгыча, – деди Эшмат.

– Күчүңү маа чыгарасыңбы, Эшмат? Илик-жарма сендей болобу?

– Бир кезде сен күчүңү маа чыгаргансың. Сапма-сап болот. Отур мындай! Сүйлө. Менден зордуктап алган справкаларды Уркуянын колуна кантип түшүргөнүңү айт? Бетимди ачууга кошул-ташыл болгонуңу айт. У-у эш-шек! Сени муунтуп өлтүрүш аздык кылат. Қадага сайып жол боюна коюш керек, өткөн-кеткендөр көрүшсүн.

Акдамбылда баягы бир түндөсү барып коркутуп справка алып кеткендай эмес, шылпыйып жели чыгып калыптыр. Эшматтын сөзүнө жооп кайтара албады. Алаңгазардай жутуп жаткан арактын табышын тыңшап тамшанды.

- О-ох, кандым! Ме!

Алаңгазардай арак куюлган шишени Эшматка сунада бергенде Акдамбылда колдон шап жармашты. Эшмат бир



жактан кирди. Экөөнүн колу шишени ары-бери тартышып жатканда арактан анча-мынчасы төгүлүп калды.

- Жутуп берейин азырак.
- Балаа жут. Башыңды жут!
- Атаң арактан өлгөнбү, Эшмат? Токтосон.
- Токтойунбу? Тур э ары!

Эшмат чыканак менен коюп калганда Акдамбылда кулап кетти. Шишедеги аракты бүтүндөй жутуп, шишени ыргытып жибергенде Акдамбылда улутунуп алды.

Аракка ала күү болуп алган соң Эшмат менен аланга-зардай киши Акдамбылдага сөйкөнө башташты. Кайда жүрүп, кайда турганына дейре терип-тепчиp сураштан жадашкан жок. Тиги жооп бербеген ой-боюна коюшпайт. Акырындап сырын чубашат. Анын берген жообуна караганда ал басмачы менен айылдагы калган-каткан кулактардын ортосундагы чабарман экен. Бирин экинчи-сine байланыштырып турат имиш.

- Кайда ал басмачылар? Кимдер алар? Пансаты ким?
- Бул суроону маа бербе, Эшмат. Андайды айтпасымды билип туруп мени бөөдө кыстап кычаштык кылба. Андан көрөкчө, канча кишисицер, кошуулгула бизге. Алды менен касам ичиp ант бересицер. Болбосо биздин төрөнү көрбөйсүңөр.

– Төрөндүн маа кереги жок. Өзүм төрө. Буерде сөздү чоюп отургандай акеңдин үйү эмес. Айт, жарайсыңбы бир ишке? Жарасаң ана, жарабасаң мына. Ага жарасаң алтын десең алтын, катын десең катын. Эмне дейсисиң думанам?

- Ууртам арак аяп жаткан киши алтын бермек беле. Эмне иш ал?

- Шумкар кашты жайлаш керек.
- Эмне! Аның менен жумушум кайсы менин? Кулакка тартса ал сени тартты. Мени тааныбайт ал. Мен аны тааныбайм. Өчүнду өзүң ал.

– Сеники, меники жок, тап күрөшүндө. Бүгүн мени тартса, ал эртең сени кармап алып атат. Билсең сени ушу алга келтирген так ошо. Эмне дээр экенсисиң эми.

— Аны өлтүрмөк түгүл, кара жанымды багалбай жүрөм.

Эшмат менен Ақдамбылда (Чачтуу думана) кыйлага тартышты. Жедеп Эшмат кыстап туруп алганда тиги жылып эшикке чыкты. Жаан мурдагыдан бетер көнөктөп куюп жаткан болчу. Аздан соң уч караан мазардан тоону карай эрбец-сербец этип чубап баратышты. Шаркыраган суунун табышы алардын шыбырын жашырып, жаап турду. Берегинде дупуйгөн караан тоо болуу керек. Тоосу кайсы, асманы кайсы, чындыгында ондуу билинбейт.

Шаркыраган чоң суунун боюна жетишкенде Эшмат жанындагы алангазардайга жаңсап койду эле, ал шап Чачтуу думананы желкеден алды. Ныгыра мыжып койгондо тиги чыңырып жиберди.

— Эшмат, өлтүрсөң өлтүр, сенин малайың боло албайм!

— Ошондой де?

— Жадап кеттим, карышкыр турмуштан. Сообума калгыла, өлтүрүп кеткиле. Өзүмдү өзүм өлтүрбөй киши колдуу болоюн, кур дегенде. Э-эй, мусулмандар, жайлап кеткиле. Тетиги аска түбүндө атым турат, жанагыга бербей жетелеп кеткиле. Ал анык карышкыр. Мaa тилегени кырсык анын.

Ал айткан кишиси эбак эле келип, бул үчөөнүн эмне кылып жатканын көрүп, сөздөрүн угуп, ташта жашынып карап, аңдып туруптур.

— Мен карышкыр, сен кой эженсүң да? Карышкыр экениң чын болсо, мен сени жешим керек. Тургула мынтай!

Алангазардайдын колун силкип жиберип тиги киши чачтуу думананы камтый кармап сууга карай басты. Аздан кийин «al» деген үн чыкты, болжолу бычак урду көрүнөт. Анан, Чачтуу думана чалп этип сууга түштү. Күрпүлдөп жаткан урма сууга анын түшкөнү, түшпөгөнү бир тыйын болуп, эмне түшүп, эмне агып жатканы билинбей, күркүрөп-шаркырап каадасынча чамынып жатты. Жаан мурдагыдан катуулады. Ар кайсы жыбыт бирден өзөн болуп калдырап-шалдырап, кайда барсаң тушардан чыккан суу.



Чачтуу думананы өлтүргөн киши коштошкон жок тигилер менен, караңгыга сицип кетти. Мындай караган тигилердин көзүнө, сууга киргендей окшоду. Анысы да боюн сууга таштадыбы? Суудан чабак уруп аркы өйүзүнө чыгып кеттиби? Караңгыда кантип чабак урду? Чабак уруп чыгууга болобу ушинтип ташкындап жаткан урма суудан? Ким билсин...

– Жүрү. Жанагынын атын алабыз.

Эшмат жөкөрүн ээрчитип алыш аттарына барышты да, минип алыш тоо карай шөпөндөштү. Солдойгон алардын караандарын эч ким көргөн жок. Бирин-бири ээрчиген табышмактуу эки караандын ар кадамы сыр болчу.

Бир жерге жеткенде жакын эле жанынан ат окуранды. Жанагынын аты ушубу, же дагы бирөөлөр таш астында жашынып турушабы? Неге окуранды? Болжолу бирдеме көрдү го? Балким ээсин көргөндүр? Ээсин көрсө... Эси чачтуу думана болсо, ал өлгөн жокпу? Агып кеткен, бычак жеген эме кантип келсин? Балким беркисидир?.. Анысы болсо атты бере койбос. Мындай турмуш атсыз жүрүшту көп жактыrbайт...

Мындай ойлор Эшматты тытмалады. Азга, алиги ат окуранган жактан көз албай тикирейди. Эчтеменин шеги билинбейт.

– Баралыбы, жокпу? Айтчы дос.

– Бар десең барам, барба десең барбайм.

– Сен билип келе коёсуңбу? Мен мында тура турайынбы? Чаап алчудай болуп экөөбүз бирдей барганда эмне?

– Адашып кетпейин, моя нөшөрдө?

– Адашпайсың. Мен ушу жерден жылбайм.

Алаңгазардай эме чалпылдата бастырып Эшматтан бөлүндү. Аздан кийин баягы ат дагы окуранды, Мына келет жок, ана келет жок, Эшмат жөкөрүн күтө берип өтмө-катар суу болуп, калчылдап үшүй баштады. Кеткен киши кайтпайт. Атынан чакырууга болбойт, бирде бирөө укса шекшип калууга мүмкүн. Колго түшсө ишбалдасы чыкпайбы. «Атты алыш качып кетти го? Да-



йым ушундаймын мен. Эч бир ак ниет досум жок. Аш менен урганым таш менен урат. Анан калса өзүм айыптуу. Капкайдагы азган-безгендерди тегерегиме топтойм. Кайда ташкан пайдам? Ошону айтсаң?! Колдон келбegen ишке бекер киришtim. Акыры минтип тентип калдым. Ит көрбөгөн кордукту көрүп карышкыр жүргөн жол бастым. Эртең деген менде жок. Бүгүн менен жашап калдым. Ушундан көрөкчө менин кескени жакшы эле, – деп келатып Эшмат чоочуп кетти, – кек албай туруп түрмөгө түшпөйм. Ал катынды муундабай туруп, – деген сөз эң түпкүрунөн чыкты. – Шайтандай болуп жанагы чачтуу думананын жолукканын кара. Чала болот ошого! Көп зыян кылды мага. Ой, жанагы житип кеттиби жерге? Келбейби? Таң атып кете турган болду го. Эмне кылсам? Бир баш калкалар жай болсо кана! Атаңдын көрү, эмне деп дөөдүрөп отурам? Мaa баш калкалар жай болчу беле. Мына менин жатар жайым, көрөр түнүм, ичер суум. Мага күндү кудай буюрган эмес. Ооба, биз кулактар түндүн элибиз. Төк жамғыр! Сыздат сөөгүмдү! Мен дагы далайдын сөөгүн сыздаткам. Ыйламсырап коём дагы, ары ойлоп, бери ойлоп. Көрмөкмүн да ушу күндү. Эмнесине кайтырам?» – дегиche болбой баягы атка кеткенди эстеди. Ал келбей турганын анык билди. Эми Эшмат коркту. Ал жанында жүргөндө тоодой дем эле. «Келбейт. Мага ким келмек эле. Менин сөзүмдү укчу эми ким бар?».

Эшмат шөпөндөтө желдирип тоо этектей батыш жакка баратты. Кайда баарын билбей жөн эле башы оогон жакка жөнөдү. Жаан дагы күчөп жаады.

Бир кыштактын четине жеткенде астынан атчан киши чыгып:

- Сен ким? – деди.
- Мен.
- Мен деген ким?
- Кимди тааныйсың?
- Эмне жүрөсүң кара түндө?
- Сен эмне жүрөсүң?

- Мени менен жумушуң болбосун?!
- Сенин да жумушуң болбосун.
- Тартчы бери мындай. Эшмат эмессиңби?

Эшмат атка камчыны шак уруп, сабаган бойдон кетти. Тиги киши аны кубалады. Қөзгө сайса көрүнгүс карапгыда кантип табат, жоготуп жиберди.

Аттын эркине коюп талааны талаа, адырды адыр билбей жүрүп отуруп Эшмат карайган бир жерге жетип токтоду. Құмбөз экен. Ошого баш калкалап азга турғандан кийин асмандын арты суюла баштады. Бириндеп жылдым көрүндү. Тоо жактан урган жел деле жағымдуу сезилди. Құн ачылардын кабарчысы ошол эмеспи. Жаан басылды. Жаан басылар замат атына минип Эшмат төмөн жактагы кыштакка кетти.

Булутка төөнөлө жылып асмандан ай көрүндү. Айдын нуру Эшматка жаккан жок. Анын чыкпай коё турушу жакшы эле ал учүн.

4

Эшмат айыл кеңешинин төрагасынан алынып камалғандан кийин, анын ордуна тура калган Анаркулдин Шарибинин да зыяндуу бети ачылып кесилген кездерден тартып Уркуя келген ал ишке. Ошол күндөн тарта жаны ачыган, бети ачылган кулактар, бети ачылууга жакын калғандары биригип алышып эмнелерди гана кылбады дейсін. Уркуянын баскан-турганын аңдып калышты. өзүлөрүнө окшогондордун бир тобун тегеректерине тартышып жан алакетке түшүп кармашты. Бияқ-тияктан келген уполномочен болобу, айтор колунан иш келет дегендердин баарысын жолдон тосуп туруп эле үйлөрүнө чакырышчу болду. Үйлөрүнө болбосо бирөөнүн ыктуу үйүн таап чакырып болгон сыйын аяшпай жатышты. Уркуя учүн ар бир баскан кадам бутттан чалган каршылық. Бирок ал тақыр баш ийбеди. Биринин артынан экинчиси кулакка тарталып кеткен, же болбосо кылган кылмыштары учүн ке-

силген Эшмат, Шарип, Мадалы, Козу, Таштын Бегалысы, Токтосун сяяктуулардын айылда калган тамырлары, туугандары ачыккан чымын болуп жабылышты. «Эшмат кол курап алыш басмачы болуп кетиптири. Құн сайын Меркет-Муркутка бир келип кетет экен. Уркуянын сазайын колуна бере турган құн аз қалыптыр. Уркуя бир жакка кете турбаса болбойт», – деген ар қыл сөздөрдүн чындығы бар экенин билип турса да Уркуя сыр билгизбөөгө тырышып зымпыйып жүрдү. Дегеле айылда коркунуч жок, бардык айыл адамдары ага дос өндөнүп мурдагыдан бетер атын алчактата бастырды. «Этият бол. Кеч киргенде жер которуп жатып жүр. Қокус жандан кечкен әмелер бир мандем қылыш салбасын», – деген кай бирөөнүн сөзүнө Уркуя кулак какпады. «Уркуяны өлтүрсө, башка Уркуя чыгат. Мени өлтүрүп коюп жер үстүндө жашашу ким экен. Келип көрушсүн даап, эмне қылар экенимин. Мага кол салчу киши али туула элек», – деп сыртында катуу-катуу сүйлөгөн менен, атайылап кечке маал элге көрүнө келип үйүнө кирген менен ичинде коркуп, ал тургай эшиктен ит үрүп калса селт баш көтөрүп, жанында жаткан Колдошту ойготчу болду. Түндөсу талаа қызырып иш текшерип жүргөндө дагы тизгинди жыя кармап, эки жактан чыккан табышка сак. Мадымардын Тешебайы, Камбарниса, Гайвалы, Мамаша, Хашиф өндүү жакын саналуу кишилер менен сүйлөшкөндө тике айталбаган менен сөз арасында қыйытып, азыр қыштактагы абал қыйын экенин кулактар аракет қылыш жатканын, бир балекетке даярданып жатканын эскертип, сак болгула дечү. Мамаша Уркуянын сөзүнө түшүнүп аркы Караванга көчүп кетишин сураган. Уркуя болсо: «Жашынган кулактардай, качын-безгиндерден коркуп, мен дагы айылдан кетмек белем, Качса ошолор качсын. Мен буерден эч кайда жылбайм. Мен кетсем эл эмне дейт? Бир балакет болгон жаткан экен деп менин артыман жөнөшпөйбү. ОГПУ эртең эле качкандарды кармап келип түрмөгө камайт. Басмачынын «дейт дейтинен» башка күчү жок», – деп шаңк-шаңк сүйлөп калчу.



Ошондой күндөрдүн биринде, миң тогуз жүз отуз үчүнчү жылдын июнь айынын баштарында бул 1-май айыл кеңешине әгин даярдоо боюнча эки уполномочен келди Бахтыбаев дегени Кирбокомдон Үсөнов дей тургана райкомдон болчу. Алар келген эки күн өтпөй эле Уркуя үчөөнүн ортосунда биринчи чарпышуу болду.

Бир сутка бою Уркуя уйку көрбей талаада болуп, чаңдап, ачып, анын үстүнө, күн өткөнбү мурдунаан кан кеңип талмоорсуп үйүн көздөй келатса астынан эки уполномочен чыгат. Жоолугунун учу менен мурунунун канын дембелеп аарчый берип, уйгө тез жетип жууштун камында болгон Уркуяны бура бастыrbай токтолушту. Салам айтып өтө бергенине карабастан кеңесин карай чакырды. Уркуя бир аздан кийин барайын дегенине тигилер көнүшкөн жок. «Бизди тоотпойт экенсиз? Сиз көөп калган экенсиз?» – деп какшыкташты. Сөз мизи курчуп отуруп акыры анын башка жагына да тийишти.

– БАКинин мүчөсү болуш оңойбу? Биз менен сүйлөшкүңүз келбейт го? Жөнөкөй эле жургөн полномочен менен сүйлөшүп кереги эмне? – деп экөө эки жактан жаалашты. Уркуянын ызасы келди.

– Өтө катуу кетпециздер. Өзүм тууралу айткыла. Жогору жакка тийбегиле. Жаман болсо мен жамандырмын. БАК айыптуу эмес. Бул эмне деген кеп, экөөнөр эки жактан чыгып какшыктап? Азыр эле барайын дебедимби. Силер барып аттан түшкүчө артыңардан жетип калам, – деди жылмайып туруп, мурдун жоолугунун учу менен баса. Ансайын тиги экөө катуулашты. Качып жаткандай көруштү. Алдап кетип калып, келбечүдөй өндөндү.

– Сиз кеңсеге отурбай калгансызыбы? Кечке чейин тапканыбыз жок. Талаага көчкөнбү кеңсеңиз? – Бахтыбаев эми катуу эле кекетти.

– Кеңседе отуруш азыр болбойт. Эгин оруу кеңседе болмок беле. Өзүм башында турбасам... – деп Уркуя сөзүн айтып бүткүчө:

– Бияк-тияктан келген полномочендер сизди кайсы буудайдын түбүнөн табат? Ким менен чымчылашып жатканыңызды кайдан билебиз, – деп Үсөнов орой сүйлөдү.

– Этият кылыңыз жигит?! Сизди мен буудай түбүнө чакырганым жок! Эмне деп турасыз?!

– Эгер мен чакырсамчы?! Башка чакырсачы?!

Уркуя Үсөновду кадала карап, бардык айттар сөзүн көзүнөн чыгарды. Ошол кезде Уркуянын мурдунаң кан катуу агып, салаасынан куюлуп кетти.

– Кармабаңыздарчы. Мурдумду жууп алыш келейин, токтой турунуздарчы.

– Неге канайт мурун? Койгон го бирөө муштум менен. Ороңдоп бир тийгенсиз го. Элге мамиле кыла билиш керек. Орой деп уктуум, бетке чабар. Өзүңүз БАКи-ниң мүчөсү болуп туруп ороңдогонуңуз жарабайт, – деди Бахтыбаев тултук бетин ого бетер тултуйта кабагын буркөп. Ал эч кандай Уркуянын оройлугун уккан эмес. Өзүңө каяша айтып жатаканына жини келди. Жогору жактан келгенин билип туруп бөйпөлөктөбөгөнүнө чыртыйды. Ким экенин таанытып, окутуп коюу максатында болду. Анын үстүнө бул айылга келгендөн бери Уркуя аны конокко чакырган эмес. Ал чакырбаган менен эки күнү эки жерден кой союлуп, ал үйлөрдө бирге отуруп тамак жегендерден ар түрдүү сөздөр уккан. Алардын берген тамактарынын даамы алиге бул экөөнүн таңдайларын кете элек. Балким ошол даам таңдайларын тақылдатып жатканын ким билиптири.

Кажылдашып отуруп түшүндүрө албасын билген соң Уркуя атына камчы уруп:

– Азыр келем, – деп коюп жүрүп кетти.

Бахтыбаев менен Үсөнов бирин-бири карап ийин куушуруп калышты.

– Көпкөн да? – деди Үсөнов камчы менен кончун чапкылай берип. – Канга салам бербей калды дейт тим эле мурдун көтөрүп. Обкомдон келген сизге ушинтип мамиле кылат анан, бизге эмне... Кашкайып туруп гана жүрүп

кетпедиби. Деген эken дейт, деген эken дейт... катындан кагуу жеген эken дейт... «Бөдөнөнүн үйү жок кайда барса бытпылдык»... Кайсы бактын түбүнө конор эkenбиз жолдош Бахтыбаев? Катын соорусун салып басып кетти го. Айтканым келдиби? Деле чыны чай бербейт үйүнөн эч кимге. Элтең-селтең эткен эри бар Колдош деген. Өзү казан кармайт эken катынын чоң кылып коюп.

– Койчу! Алиги коммунист деген эмеби?

Анан ким болмок эле? Үйүндө бир татар бар. Казандан келген. Хашиф дейби, башиф дейби, аты мээмэ кирбейт. Чиркейдэй илмейген эме журөт «Кызыл Аскер» калкосунда. Бекер жүргөн жок ал чиркей. Ой, Уркуянын мыт-тайымдыгы о-ой. Билет да бирдеме чыгар жерди. Калкоздум бугалтири. Кылт эткендин баарын жеткирип турбайт бекен. Анан...

– Койчу. Ал кайдан келген эме эken? Казандан дейсицбى? Ким жиберген аны биякка? Ошончолук жерден тентип мында не кылып жүрүптур?

– Үкүнүн уясын тапкан эме бовоит бекен. Уркуя менен каш кагышып калабы кээде. Карапканы жаман, капырдын. Бойдок, зүлкүлдөгөн эме. Үйүндө журсө жаманбы. Уркуя угуттуу зайып... ха, ха, ха!

– Айткан менен болобу, көзу...

– Байкаган турбайсызыбы, жолдош Бахтыбаев. Атаңдын көрү, айлыбыз жакын болбоспу, айланып туурга конбоспу...

– Сен жигит!.. Катын жандуу белемсин.

– Оозунуздан айлансын, аксакал! Райкомдун полномоччуну болуп туруп андай ишке барбай калайын. Жалган эken дейт, талаада конуп калган эken дейт... Журтта калган корздой болуп экөөбүз, аксакал... А-а, мындай... ой, сен качан келдиң эле? Тыңшап турган белең биздин сөздү? Эски малдын көзүндөй болгон эргул, салоом алейкүм?

Усөнов сүйүнүп кетип Абдылданын Тешебайына умтулуп кол сунду. Тешебай элтең-селтең этип шаша басып, тигинин колун алууга камынды, Ак жүзүндө бир тал кылы

жок болгон соң, бетиндеги ийрилген бырыштар даана көрүндү. Ырсыя жылмайган менен, ийилип-чоюлуп ма-миле кылган менен Баҳтыбаевдин көзүнө ал мээримсиз учурады. Сунган колун кайдыгер кармап басып кетти, кенсе жакка. Уркуянын кетип калганы бир болсо, кайда түнөө деген суроо эки болуп, эки күч кысып, капа. Эми аз убак өтсө Герейт-Шорондогу туугандарыңа алыш бар деп Үсөновго айтканы турат. Герейт-Шорон менен Меркет-Муркут катарлаш әмеспи. Балыктай колдон суурулган Үсөнов эми эле ээрчитип барып курганда бир улакты кантип бирөөнө көтөрүп чаптырбасын деп ниеттенет.

Үсөнов менен Тешебай әбактан тааныш. Ара-торо бул кыштакка келе калганда ээилишип сүйлөшө турган. Тар кыядан колдой турган эр деген ойдо Үсөнов Тешебайга бийик баа берчү. Өзү уполномочендигине карабастан аны менен кадимкideй элди тамашалаша сүйлөчү. Азыр да ошентип мамиле кылды. Аркы-берки кирди-чыкты сездердөн баштап келип ишине өттү. Элүү башы болуп арааны жүрүп турганда Тешебай кантип өз иштеген ишин жаман десин. Калп-чынын койгулаштырып Үсөновдун оозун ачырып салды. Бул кыштактагы элүү башылардын ичинен айтымына караганда анын иши дурус болуп көрүндү.

– Эмне турасыңар мында, бирөөнү күткөнсүп?

Уркуя келмек эле.

– Келем деп коюп жүрүп кеттиби? Айтарын айтып коюп, анан кийин желкемин чункуру көрсүн кылат. Келбейт. Эртең талаадан табасыңар. Бактын көлөкөсүндө жаткан болот бутту чоюп. Атаң көрү деги ырыстуу экен. Ишинин дайыны жок, анан жылуу сөздүн баарысы анын айланасына үйүлөт. Ак кишилерди камап деле жатат, кубалап деле жатат. Күнөөсү чачынан көп, анан камырдан суурулган кылдай болуп илинчеги жок чыгат. Бактылуу менен байлашпа, таалайлуу менен талашпа. Арга канча, көрүп турсаң да күнөөлөрүн айтууга ооз кулпулуу. Башка бирөө ушундай күнөө кылсынчы? Сөөгү ач талаада калмак әбак эле. – Тешебай кызырып-татарып



сүйлөдү. Өңү жылмайып турган менен көзүнөн уу кай-найт. Ар бир сөзүнүн артын корсулдаган күлкү менен коштоп коёт. – Жеңем канда? Сиз биякта Уркуяга көз артып жүргөндө жеңеме саламдашканы бирөө келбес, хе, хе, хе... Тешек кур болбогону жакшы. Сууп турасыңбы, кечке ары-бери чабыттап чарчаган эмелер? Таң ашырат Уркуя силерди. Таң ашырып алыш эртең чабат. Тиги киши ким, чоочун окшойт. Эки-үч күн мурун көрүп калдым айылдан. Биздин райондуктун баарын таанычу элем, мен тааныгандан эмес.

– Тиш... Ал соң. Обкомдон. Полномочун.

– Бая эле айтпайсыңбы. Уят эмеспи мында тургузуп, кеңсени кайтартып коюш. Уркуя жалаң бул эмес мындан каттакандарды кеңсени кайтарткан. – Үсөновго көзүн кыса тигини көргөздү. – Эт жеп, бөдөнөнүн сүтүнөн иччү немеби?

– Сырын жакшы билбейм. Мындей карасам ачык-айрым киши. Ай, кагып койбосо десен.

Элең-селең эткен Тешебай амалга кирди. Үсөновго кол шилтеп токтой тур деген белги берип Бахтыбаевге карай басты.

– Ассалоом алейкум, аксакал!

– Алик.

– Аман-эсен турасызыбы, аксакал?

– Сонун.

– Тааныбасты сыйлабас деп... сизди байкабай бизди кудай уруп.

– Кечирим.

– Сиздей аксакалдардын астынан өтүүгө, адепсиздик кылууга батына албай эле... Айып этпессиз келип салам бергеним учун.

– Кечирим.

– Уркуя келем дегендир. Ай кекээрлүү катын сизди башкадай көргөн экен э. Далайдын обуроюн төктү ал, ушинтип ары-бери бастырып кенсе сактатып. Ал Караван жакка кетип баратат, – деп Тешебай калп айтты.

Бахтыбаевдин чоң денеси ток тийгендей солк этти. Жалт карап алып Абдылда уулун тиктеди. Ал көз ирмебей турат. Аны көргөндө тиги бурала түштү жашык талдай болуп. Ачуусунун чындан келгени ошол.

– Бу тартибицер кандай, жолдош Үсөнов? Биз тамаша эмеспиз го, көчөдө жүргөн? Жерден чукусаң да таап кел. Аны менен катуу сүйлөшүп туруп...

Бахтыбаев муштумун түйүп ары-бери басты. Ал учурдан пайдаланбай койсунбу Абдылданын Тешебайы. Ансайын кыжырына тийип, бир катар сөздүн башын кылтыйтты. Анын айтымына караганда Уркуяда күнөө көп. Бир гана Меркет-Муркут әмес башка айылдын элдери дагы анын кылган адам чыдагыс күнөөлөрүн бетине коюп берүүгө даяр турушкан имиш. Абдылда уулунун чөнтөгүндө бир чөңгөл арыз бар көрүнөт.

– Айтайын дейм, оозум барбайт, аксакал! БАКинин мүчөсү. Киши өлтүрүп койсо да күнөөгө тарталбайсын. Көрүп туруп көз кайнайт, айта берип сөз кайнайт. Бармагыңы тиштеп тим болосуң, – деди Тешебай мурдагыдан бетер кыжырланта сүйлөп. Бахтыбаев ширеңкени чарт чагып папирос күйгүздү. Ал анын ачуусунун аябай келгени.

– Көрүнбөйбү алиги, карачы, Үсөнов!

Үсөнов жолго чыгып, колун мандайына серепчилей калып карады.

– Дарек жок.

– Кеттик.

– Дагы азырак күтсөк кантет?

– Кеттик.

– Балким, келип калар, аксакал!

– Кеттик.

– Тетиги ал әмеспи?

– Кеттик.

Бахтыбаев түз эле атына барды. Андан мурун жетип Тешебай чылбырды чечти. Атына минип бастыра бергенде Үсөнов жөн эле минтип калды:

- Аксакал, бу киши сизден өтүнө албай турат.
- Уруксат.
- Ылайык тапсаңыз, уйдөн бир даам татып кетсе экен деп турат.
- Ылайык.

Тешебайдын көктөн тилегени жерден табылды. Эки мейманды үйүнө ээрчитип кетти.

Уркуя алар кетер менен келсе Бахтыбаев менен Үсөновдун ордунда Құлайым турат. Анын көйнөктөрү далдалынан бөлүнүп кеткен. Бетинин эки жери томуюп калыптыр. Аябай ыйлаган экен, көздөрү шишик. Уркуяны көргөндө эт бетинен кетип чуркады. Жетер замат бетинен жыгылды. Солкулдан ыйлагандай болсо дем ала албайт.

Уркуя аттан түшө калып келинди ордунан тургудзу.

- Кечир, эже! Мен сизден сыр жашырганым үчүн кечир, эже!
- Турчу. Жүрчү. Кандай сыр ал? Жашыра турган жөнүң кандай?

Кеңсеге ээрчитип барып, азга келиндин эркине койду Уркуя.

Ыйлап-ыйлап басылғандан кийин Құлайым мындай деди:

- Айтканыңыз туура экен. Мен Козуну эр деп бекер ойлоп жүрүптурмүн. Көзүм ачылды эми. Ал менин ажалим, душманым!
- Козу сени урдубу?
- Ооба. Мен андан качып чыктым.
- Ал буерде жок дебедиң беле? Кантеп калп айттың?

Кайда азыр?

- Качып кетти. Билбей калдым кайда кеткенин.
- Жалган! Анткорлонбой түз айт! Билесин аны сен. Дагы жашырып жатасың?!
- Кечке жаным жетпесин калп айтсам, билбей калдым кайда кеткенин. Огород бойлоп чапкан бойдон кетти.
- Чыккынчы! Мен сенин мындай экениңди билген эмес элем. Ишенчү элем сага, жумушчуун кызы деп. Жаңылган экенмин. Ай, Гайвалы! Гайвалы! Чап тезирек

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

парторугка! Кулактар айлыбызда эле жүрүптүр де! Бардык активдерди атка мингизгиле! Кыштакты тосуш керек курчап! Жөнө!

Күлайым мындай болот деп ойлогон эмес. Коркуп калды. Азыр эле эл кыштакты тегеректеп, Козуну кармап келип сабап жатышкандай сезилди. Атына камчыны кайта-кайта уруп таскактатып жүрүп кеткен Уркуяны карап азга турган соң бет алды жакка басып кетти.

Жыйырма чакты киши бат эле атка минип, мындан-андан көрүнүп кыштактын ар кайсы жагына чабышты. Катын-калач эмне болуп кеткенине түшүнүшпөй элендешти.

– Бул эмне экен, ботом, – деп бир бөкчөндөгөн кемпир сурады эле, эшек арабага эмеректерин артып бул айылдан башка жакка биротоло көчүп бараткан Кодон:

– Күтурган карышкыр чыгыптыр, – деп коюп эшегин союл менен кулакка бир салды – Хы, кыйкылдаган арам! Ат көрсө да бакырат, ит көрсө да бакырат.

«Күтурган карышкыр чыгыптыр» – деген сөз заматта айылга тарады. Союл, айры, дагы ошо сыйктуу колуна тийген нерсесин көтөргөн кары, жаш андан-мындан көрүндү. Көчөде ойноп жүргөн балдарын эне-atalары үйгө кубалашты.

– Өлүгүнү көрөй-үн! О-о боор оору, үйгө бас! – деген сыйктуу үндөр адаттагыдан башкача көрүндү. Аңгыча:

– Карышкыр бир баланы өлтүрө чайнап кетиптири, – деген сөз тарады. Кыштактын четиндеги ооруп жаткан бир абышка өлүп эл чур этти эле, ошо карышкыр чайнаган балага өкүрүп жаткандай көрүштү.

Бир топ катын ошо чuu чыккан жакка басышты. Ошол тапта Гайвалы атын алка-шалка терге түшүрүп сабап еттү. Катындар чурулдап-чуркурап андан сурашкан менен айткан жок.

– А-ай, Жабылды жакка кетти! Чапкыла артынан!

Ар кай жактан жыйылып отуруп жыйырмачакты киши аттарын кара терге түшүрүп Жабылды тарапка бет алышты.



Күлайым үйүнө барууну ойлогон жок. Сарайдын жанындагы чоң көчөгө түшүп алыш кетип баратты. «Козуну экинчи көзүм көрбесүн. Качыш керек. Чыккынчы деди мени Уркуя. Ал туура айтты. Неге мен жашырдым. Неге мен кулактардын кылыш жатканын көрүп туруп айтпадым? Мен кимди калкаладым? Бүгүн айттайын деп атайы келсем да айтталбадым. Айткыча Уркуя кетип калды. Эми мен аны көрбөйм. Айтталбайм. Айткан менен ал мага ишенбейт. Ишеничтен кеткен соң адамдыктан кеткениң», – деп ойлоду Күлайым. Көзүнө бирде качып бараткан Козу, бирде баягы түнү сойгон кой, бирде дагы бирөөлөр көрүнүп, башы маң. Аңгыча туурадан бир келин:

– Качып баратасыңбы? Эриң менен кошо айдайт деп коркконсуң го? Кайда барып кутуласың? – деп үнүн чаңкылдатты. – Карман келет эринди эми эле. Көрдүңбү тиги соёлонгон атчандарды?

– Эмне! Алар карышкыр кууп жүрүшөт, – демиши болду Күлайым.

– Эриң карышкыр эмей эмне? Анын кылбаганы калгап жок. Өлүгүндү көрөйүндү карман келсинчи, кулагын маминтип толгоп туруп жулуп алайын. Байлан турган иригими көз көрүнө эле жеп койбодуңарбы, сыйздатып, боздотуп туруп. Убалым уктатпас экөөңөрдү!

Келин сөгүнүп, тили барган сайын чалкандуу чыгып, катуулай басып келип калганда Күлайым качты. Тиги келин артынан түшүп кууп алды:

– Карма-а, өлүңдү көрөйүн уурунун катынын!

Жанга күч келгенде адам күлүк болуп кетет. Куюндей бырыксып качты Күлайым кыштактан узагыча.

Күлайым ошондон туура жүрүп отуруп Токторбайга барды. Токторбай ушу кезгө дейре жалынып-жалбарып жүрүп алыш кете алган эмес. Күлайымды көргөндө анын демейде зыңкыйып, карышкырдын мойнундай болуп бүгүлбөгөн денеси, тим эле сагыздай чоюолуп кетти. Ордунан ыргып туруп, кучагын жайып тосуп алды. Аздан кийин экөө ээн-эркин болушуп үйдө отурушту. Күлайым

бул үйгө өмүрү биринчи кирип отурганына карабастан чоочуркаган жок. Далай жылы мында тургандай ар бир буюм анын көзүнө тааныш учурады. Балким ал өмүрүндө биринчи жолу эркин дем алганы ушудур...

— Сүйүү деген болбойт деген элем, болот тура. Сен сүйүүсүң го, — деди Құлайым Токторбайдын чаар өңүнө телмире тиктей берип.

5

Кыштактын тоо жагындагы калың бактуу бир жепи-рейген боз тамдын ичи күү-күү болуп, төрт-беш киши биринен әкинчиси сөз талаша сүйлөп жатты. Аракка ичи кызыған эмелердин көздөрүнө әчтеме көрүнбөй, айтылган сөздүн баары баатыр. Тултук бетин буржуйтуп Бахтыбаев төрдө. Анын катарында ороктой иймейип Үсөнов. Бахтыбаевдин бир сөзүн онго айлантып жиреп отурат. Эки киши чай, арак куят. Отурушуна, тигилерге кылган мамилелерине караганда бу дасторкондогу даамдар, ичилип жаткан шарап алардын апкелгени. Эрини желки, жапқак көзү, тизесине әэгин коюп бөдөнө болуп бөгүп калган. Беркиси сайраган короз бөдөнөдөй сороёт. Тутундөй болуп әэгинен ылдый созулган көк сакалы сакал әмес эле бирдеме жабышып тургандай. Өзү ошондой көрүнгөн менен үнү деле жоон. Баарыдан да ал Бахтыбаевге бөтөнчө көңүл бөлөт. Ал әмне сурабасын, койнунан кагаз сууруп чыгып тигиле сунат. Бахтыбаевдин астына беш-алты барак кагаз жатып калыптыр. Бахтыбаев болсо бирөөнү алугунчө окуп чыга элек.

— Ушу даамдан эп әтсөциз, аксакал! Сиз кайда, биз кайда. Буюрган насыпти кудай айдал жеткирет. Бизге окшогон тууганыңдын сунган колун какпасаңыз, аксакал! Дыйканбыз биз, кетменди чоңунан көтөргөн. Баары мандай тер менен бүткөн. Эл тамыры жер тамырынан көп деген ырас. Сүрүштүрүп келдик эле, бир уруудан чыктык. Мындан кийин келип жүрүңүз. Башка жанга

барбай тұз эле келе берициз. Үйүбүздүн кейпі жаман болғон менен үй ичиндеги әсесин пейли жакшы, – деп тұтұн сакал көзүн қыбынцатты. Жапқак көзу башын дембелеп ийкеп кубаттады. Үсөнов ыржайып күлүп Бахтыбаев ишенип жатканына ыраазы. Абдылданын Тешебайы кесөө бетин мисирейтип каны қызуу. «Мунусуну окуңуз, әми анысын окуңуз. Дағыңкысы дагы чыгат. Ак кишинин күнөөсүн көтөргөндөй биздин жаныбызга не күч келиптири. Бу катындын қылбаганы калган жок. Ана колдору турбайбы, далайларынын», – дейт ал улам эле дасторкондун үстүнөн артыла кол серпип, Бахтыбаевдин астында жаткан кагаздардын ар кайсысын сөөмөй менен сайгылап.

– Мунунар арабча экен. Мен окуй албайм. Дааналап окугулачы, әмне деп жазылганын мунун, – деди бир маалда. Бахтыбаев бышыксынып. Андагылардын баары бир үндөн чур этти. Баяғы тұтұн сакал мурдагыдан бетер сороё түштү.

– Бери қыла калыңыз.

Кагазды колуна деле әптүү кармап алып ондон солду карарай көз жүгүртө баштады. Анын отурушу, кагаз кармашы кадимки молдого окшоду.

– Ошондо әмне жазылыптыр, окучу.

– Мунусун окуюн дедим эле.

– Оноусун оку дейм. Ал э аркысыны.

– Шашпаңыз, Тешебай аке! Ага жетебиз.

– Оку дегенди окуй бербейсиңбі, анаке, мынаке дегенди қоюп.

Анын айткан сөзүн эки қыла алған жок. Ошо Абдылданын Тешебайы көрсөткөн кагазды сууруп алды.

– Бул кагазда әмне дейт?

– Бириңчи Май айыл кеңешинин райиси Уркуя Салы келини июнь айынын он бешиде Караван кыштагындағы базарда журуп... дей баштаганда эле Абдылда уулунун көзу чакырайды:

– Жакында эле экен да?

– Он бешинчи июнда дебедиби. Бузба, окусун, – дейт Үсөнов чыдабай.

– Жөнөтүнүз.

– Базарда жүрүп Муркут кыштагынын адамы Ибраим уулу Мамай деген дыйканды коркутуп-уркутуп опузалап туруп жүз токсон алты сом пулуну алган, – деген жерге барганды түтүн сакал окуганды токтото коюп отургандарга айланы карады. «Эми эмне дейсицер?» – деген суроо көзүнөн байкалып калды. Бахтыбаев ормөө түштү. Үсөнов аны карап ырсыйды. Абдылданын Тешебайынын тили «с» дан бошбой жатты. Ушу эле Мамайбы? Бу кайсы Мамай?

– Сиз билбейсиз жолдош, Үсөнов, аны, онобу четте турат. Делдегей мамай дейбиз аны. Оозундагы жемини тартырган эме көрүнгөнгө, – деп жапкак көз сөзгө аралашты.

– Ошобу, берки Мамайбы, алиги калемпир пуруш? Бар экен го ошондой киши? – деп Бахтыбаев айылдагы кишиден тааныгансып, калп эле сурап калды.

– Сизге жаңылыш айткан болуу керек. Калемпир пуруш Мамай деген жок буерде. Бир эле Мамай бар, – деп Тешебай ондоду.

– Жеткире оку аягына. Пулду неге алыштыр? – деди Бахтыбаев тактап билгиси келип.

– Окубайсыңбы чойбой, аксакал артын түшүнбөй калды, – деген жапкак көздүн сөзүн Тешебай жиреп кетти.

– Аягына шыдыр чыгып токточу, бекет-бекет кылбай, алакандай кагаздын сөзүнү.

– Буудай сатканы учун коркутуп туруп акчасыны тартып алган, – деди жазылгандын арасына өз сөзүн кошо окуп, түтүн сакал.

– Өз колунан алыштырбы пулуну?

– Сулайман уулу деген аркылуу алыштыр, Бахтыбаев аксакал! Өз колунан албай калсын ал катын. Сагызгандан сак эмеспи. Анча-анчасыны билбесе Уркуя боло бекен. Токсон алты сомуну мага берди. Анын уруксаты боюнча мен уйгө кеттим.

Абдылда уулун Бахтыбаев жалт карап алды:

- Сизге бердиби?
- Ооба. Коркту. Алды-кийни ооз басты болсун дегени ал. Андай ишти жашыrbай калайын, көрүп туруп.
- Ичип койсоңуз, аксакал!
- Ошентелиби?
- Ошентели, аксакал! Ал сөз дагы айтылат. Айта берсе «Манас» ал катындын кылган жомогу.
- Кой. «Манастан» айлансын. Ким коюптур ага «Манасты».

Тұтұн сакал жерге чыйт түкүрдү.

– Деген әкен дейт, әлди талап жеген әкен дейт, – деди Усөнов, Абдылда уулуна көз кыса берип. Тешебай «бай-катпа» деген белги берип эрдин тиштеди. Ошол тапта бир Бахтыбаевден бөлөгү жалаң жаңсоо менен сүйлөшө калышты. Бахтыбаев кабагын бүркөп ойлуу. Каарын ал Уркуяга кантип төгүү чаарасын ойлоп жатканы. Чырт кыял, чап-чаң эме болчу, чоң тойгузуп туруп, шилтеп койгон кишинин кылычы болгон. Анын көзүнө Уркуя жөн эле ээн жөрдин бөрүсу көрүндү. Ушундай аялды неге көтөргөнүн, мындан бөлөк бирөө табылбай калгансып буга жабышканын жактыrbай, кетирилген катар эсебинде баалады. Дагы анын кылган күнөөлөрүн көбүрөөк угууга, анын бетин ачууга кыялданып калды.

– Дагы әмнесин билесицер? – Сурады Бахтыбаев, эæk көтөрө. Жүз токсон алты сом кеп әмес. Өмүрзак деген кулактын кызыгын уксаныз чачыңыз тик турат, – деген Тешебайдын сөзү Бахтыбаевди мурдагыдан бетер жандандырды. Кашын бийик көтөрүп тыңшап калды.

– Аксакалдын ден соолугу учун ичели. Алып жибергиле баарыңар!

– Тешебай акем туура айтат. Кеттик!

Отургандарга аралаш Бахтыбаев чыныга аз бөксө аракты тартып жибергенде өзөгүнө көк таш куюлгандай болуп шылына түшүп токтоду. Азга көзу ыкшия түштү. Сыр билгизбөө максатында артына карай дувалга сүйөнө

кетти эле, ар кыймылын жазбай тиктеп турган Абдылда уулу жаш баладай ордунан ыргып туруп мераптан, ичи-не пахта салган сүйрөйгөн эки жаздыкты апкелип, мей-мандын аркасына кыстарды. Эмне коюп, аркасы эмне болуп жатканын кароого шайы келбеген Бахтыбаев мо-юнун кылжыйта буруп коюп, көзүн ачкан да жок:

— Тын... тын, — дегенге араң жарап, эриндери бүлк этти. Үйдөгүлөрдүн баарысы жылмайышты.

Бахтыбаев үргүлөп турганда кың дечү ким экен. Кулак кескендөй үй ичи тымтырс. Каалганы ачып башпак-таган кемпирди баягы тутүн сакал кол шилтеп кайта артына кубалады. Ага болбой, тамактын бышып калганын, алып келүү, алып келбөөнү сурайын деген кемпир дагы кагуу жеди. Тешебай тарбаландал жетип барып, кемпирди жөөлөй чыкты да, каалганы жапты. Азга жым-жым болушту. Тешебай ошондон ары эшикке кетти окшойт.

Кайдан-жайдан келгенин ким билиптир, бир маалда уйгө туруп калыптыр. Аябай кирдеген, арыктаган. Чачы өсүп желкесине түшөт. Үстүндөгү кийиминин тамтыгы чыгып кеткен.

— Аны мында эч ким күткөн эмес. «Жакшы жүрүп жаткан ишти бузмак болду», — дегендөй бардыгы чоочуп кетишти. Аны колдон алып жетелеген бойдон бардыгы дарбып эшикке чыгышты.

— Кет! Көзгө көрүнбөй кет азыр.

Үсөнов дагы Бахтыбаевге карай жамбаштаган. Ал дагы көрбөй калды. Ал көргөн күндө да эчтеме демек эмес.

— Кубалайсыңарбы? Отуруп кетейин азыраак. Тамак аяйсыңарбы менден, Тешебай?

— Кет дейм. Тамак эмес, кеп башка. Төрдө жаткан-дарды көргөн жоксуңбу?

— Көрдүм. Үсөндүн күйтусу жатат. Жанындағы ошонун түгөйдүр кеп болсо.

— Тесс! Ал чоң. Обкомдон келген эме. Тагдыр чечип жатабыз. Сенин камынды көрүп жатабыз, — деп баягы



тұтұн сакалы Эшматты колдон алды. – Өчүңү алганы жатабыз.

– Өзөгүм каарып өлүп баратам.

– Материалдар итабар болду. Мәэсине куюп жатабыз.

– Өзөгүм каарып өлүп баратам дейм. Бирдеме бергилечи, жалмалайын.

– Мындаи кишини Мекеге беш барып таппайсың, Эшмат аке! Өзү баштап сөгүп кирди. Үсөнов жарады ишке. Аркандалап байлап апкелип берди. Жылбайт, эми. Моюн толгосо пулга сатып алабыз, пулга.

– Ач кадырын ток билбейт, оору кадырын соо билбейт. Ой, берсөндер боло бирдеме!

– Ачсыңбы? Жүрү. Тоёсуң. Арак көп. Ящиги менен алдыргам. Ичесин. Жейсин. Анан айтып коёюн, ичериңи ичип, жәэрици же, токтобой чыгып кет. Ишти бузуп коёсуң. А-а, айтканым келдиби? Мына бу Тешебай чекене киши әмес дедим беле? Байкадыңбы? Эмне дейсиң эми?

– Койчу бай болгур. Бирдеме шам-шум эттиргилечи.

Эшматты үйгө киргизишкен жок. Эшиктен жедирип, ичирип туруп жолго салышты.

Бахтыбаевдин башкалардан бир өзгөчөлүгү – кичине көз илинтип алса, масы тараі түшчү. Күш уйку салып азга жаткан соң көзүн ачты. Үйдө әч ким көрүнбейт, мышыкча қыркырап жаткан Үсөновдон башка. Ала-сала түшүнбөй: «Кайдамын? Бул эмне жатат мында? Түнбү? И-и, дасторкон экен. Кайда кетишкен? Тамак жебей калғанбы? Улак союп жатыпшады беле? Өзүлөрү жеп алышкан экен ээ. Мобу да жеген әмес окшойт, – деп ойлоду ал аябай өкүнүп. – «Тамак жебедикпи. Эт сугунтушпадыкпыш ал түгүл. Эмне деп отурам мен?»

Эшикти акырын ачып кемпир карады эле, жаман каалга «чы-ыйк» этип, кадимки ач мышыкча мияулады. Бахтыбаев нан жеп жатканын көрдү. Коркуп эшикти жаап жиберди. Аз өтпей эле эшикте жүргөндөр кирип келишти. Үчөө үч жактан жаалашып Бахтыбаевге шыйпаңдаша кетишисти. «Сиздин уйкуңзуду бузбайлы деп жылып

тышка чыккан элек. Эс алып калдыңызы? Кечке иш үстүндө чарчаган кишиге уйку жакшы. Азыр оокат келет», – дешти. «Оокат келет», – деген сөзгө Бахтыбаев таңыркап карады.

– Жебедик беле оокатты. Таң аткыча убара болуп силер...

Ошол тушта ойгоно калган Үсөнов сөз эмне жөнүндө болуп жатканын дароо түшүндү.

– Сизге окшогон аксакалдарга, тамак түгүл, керек болсо жанын курман чаап жиберет бу кишилер. Жалганбы, ыя? Туура айтамбы, ыя?

– Бизди өзүңүздөй көрүңүз аксакал. Мал керек болсо мал, пул керек болсо пул... керекке жарап койчу кишибиз. Адамга адам керек.

Түтүн сакал киши баягы биринчи көргөндөй эмес деле ектөм сүйлөдү.

«Пул» деген сөз Бахтыбаевдин кулагына жакшы угуду. Андай чакта баягы кагаздар эске түшпөй койсунбу...

– Жанагы кулактын артын айтпай калдыңбы?

– Өмүрзак кулакпы? Өзүм кармадым аны, мына мен кармадым. – Сөздүн машы тие түшкөнгө Тешебай күүлөнүп, кызарган төшүн муштай берип сүйлөдү. – Уркуяга жетелеп бардым дагдактатып. Сүйүндү дейсиңби кулак кармап келди деп. Андан эч жамандык көргөн эмес имиши. Мунайым кулак имиш Өмүрзак. Коё бердиртти десем ишенесизби, аксакал? Өлүп кетейин калп айтсам, коё бердиртти. «Кете бер, көзүмө көрүнбөй!» – деп кол шилтеп койду. Мен эле эмес ал жерде. Садык келини, Чынкара келини дегендер кошо бар болчу. Алардын оозун жабыш учун акча керек болбайт бекен. Баягы маа берген токсон алты сом кана? Андай немени эсинен чыгарбайт ал катын. Жүз сом сурады менден. Бербей көр. Желимдей жабышшат сага. Жанымдан төрт сом кошуп бердим. Эмне кыласың?! Эртеси күнү алиги эки катындан сурасам, элүү сом гана бериптир го. Зык-кымдан мындай зык-кымды көргөн эмесмин чиркин. Бирөөнүн

акчасын бирөөнө бергенден калтырайт. Элүү сомду жеп кеттиби ошентип?

– Ушу чынбы?

– Энемди алайын калп болсо, аксакал! Көрөйүн деген күнүм бар менин да. Андан башка былыктарын угуңуз, – деп кызарып-татарып Тешебай оозунан көбүк чачырат-та баштаганда анын сөзүн жиреп түтүн сакал:

– Сулаймандын Абдулласынын коюн айта кет, – деп эскертти.

– Мына, бул айтып жатабы? Отуз экинчи жылы, 6–7-июнь күнү мал каттоо болгон. Абдулла дегендин коюнан чоочун кой чыккан. Бирөө апкелип катып койгон да. Жакын-жукунунуку болуу керек. Билесиз го өзүңүз, андайлар көп болот. Азыр деле бар. Уркуя ач кенедей жабыша калды. Өңөртүп барып союп жеди. Төрт кадак эт, бир кадак май берип жибериптир маа. Эмне кылам, бир жактан келсем катыным айтат, ушундай болду деп. Өзүм болгондо берген эти менен майын көтөрүп алыш өкүмөткө бармакмын. Мен жаманмын, андайды көрүп чыдай албайм. Ак болуш керек адам өкүмөткө.

– Мойнуна коё аласызыбы ушуну?

– Коём, аксакал. Ооз ачырбайм. Эр болсо танып көрсүнчү. Күбө алыш келем бултаңдаса. – Бир табакка титиреп эт келди. Бүлбүлдөгөн чырактын жарыгында эттин буусу билингер-билинбес болуп көрүндү. Аракты аябай ичип өзөктөрү күйгөн эмелер жылаанча жалмандашты. Табак ортого коюлду. Устукандарды бөлүштүрүп болгондо Тешебай сөзүн улады: – Биз кармайбыз кулактарды. Уркуянын салаасынан жылмышып чыгып турат. Мына, кечээ эле жакында болгон окуя: Кошматтын Акматы деген кулак кармалды. Карматпай життип жүргөн. Бирөө өлүү десе, бирөө тириү дешип, изи билинген эмес. Аны кармап албайбызы аңдып жүрүп. Дагы Уркуя каргаша ишке. Бирдеме ыроолосун жанынан үмүт этсе, дейт Уркуя алаканын жышынып. Кырк сегиз сому бар экен, апкелип бердим. Бошонду да кетти, кармалган кулагыбыз. Ушундай, аксакал! Алсам, жулсам деп турат.

– Деген экен дейт, деген экен дейт, кулактан пара же-
ген экен дейт.

Үсөнов жото жиликти мисилдете мулжүй берип кобу-
рап койду.

– Сиз неге арачы болдуңуз ага?

– Болбой көрчү, аксакал, мойнуңу жулуп алат ал ка-
тын. Анын сырын билбейт турбайсызы. Обкомдон кел-
ген сизди теңсинбей бастырып кетти анан... Дириреп
турабыз, көзүнүн агы менен төң айланып. Бул сыр
сөөгүбүз сөпөт болгуча жан кишиге ооздон чыкмак әмес.
Сизди кудай бизге туш кылган учун ишенгендигибизден
айтып жатабыз аксакал.

Тешебайдын бул сөзү Бахтыбаевди мурдагыдан бетер
курчутту. Өзгөчө «теңсинбей» дегени катуу тийди. Колу-
нан келген жамандыкты аябай турган болду. Береги жал-
дырап турган чын эле ыдык көрүп, ак жерден кор бол-
гондор өндөндү.

– Мен жийиркенип калдым бул катындан. Дағы әм-
неси бар? Төкпөй-чачпай айтқыла. Менден тартынбай
сүйлөгүлө.

– Аксакалдан тартынбагыла. Керек болсо аны эртең
эле айдалып чыгат ишинен. Обкомдон келген киши... атты-
рып жиберем десе да колунда, – деди Үсөнов сөздүн кы-
юусу келгенде ыrbата сүйлөп: – Семирген экен дейт, се-
мирген экен дейт... анан, бир күнү сөөгүн иттер кемир-
ген экен дейт.

– Көрүп турасың, тил кыска. Кызыганды кымыз чы-
гарат. Өткөн жазды өзүңүз билесиз. Ачарчылык болбо-
дубу? Үрөндөн он эки бут жүгөрү артты. Ушу отурган-
дар баарысы билет аны. «Кызыл Аскер» калкозунуку
болчу. Сатып жиберип балканактай эки уй, бир бээ, бир
эчки алды. Калкозго өткөргөн жок. Бир деме десе: «өз
акчама алгам» деп тумшугу менен бир тиет. Қулактан
опус кылып алынган мал болчу баарысы. Ушинтип атат
биздин айылда аксакал. Өзүңүзгө окшогон калыс киши
киришпесе, Уркуянын шиши tolup кетти.



– Кулактан?

– Ооба, кулактан алынган. Кааласаңыз ээрчитип келип берейин, көргөн кишилер ыйлап турбайбы айтып, мындай алкы бузук катынды көргөнүбүз жок деп.

– Эки уй, бир жылкы, бир эчки... о-хо, кантип батты экен ичине?

– Төө батып кетет анын ичине кому менен. Аны тим эле көтөрмөлөп жүрүшпейбү, – деп келаткан Тешебайды бөлүп:

– «Жандоочу кийик аттырат», – деген экен дейт, боор бышырып жеген экен дейт, – деп койду Үсөнов.

– Жанагы Колдош деген эр сөрөйү көрүп туруп унчукпайт. Катынан коркот, көзүн карап жалдырап. Андай аягы жеңил катынды...мен эри болсом... Арундуң Эшматы деген кулак убактылуу набактан боштуулуп келе калса... аны айтса дагы ушак болот, сизге айтууга милдеттүүбүз аксакал, кырманга бир түнү кошо түнөдү. Мына, түрүү жүрөт, Жаңыгүл келини экөөбүздү кароолчу кылып койду уялбай. Кулда кулак жок, эмне кыласың, айтканын аткарбасаң балаага калдың. Чакчайып таң атырдык экөөбүз, шырп эткен жакка кулак түрүп. Элүү башы, он башы дегендери барбы? Кулундай жумшайт го чиркин.

– Айыл кенешинин райиси болсо, кулак менен ойнош болсо!..

– Ошол эле дейсизби аксакал? Кечээ эле он тогузунчы июнда кылган күнөөсү учун аны сотко бериш керек. Анын көөнү, иште эмес. Өкүмөткө тыйынча жакшылык кылайын деген оюнда жок. Иштин ушинтип кайнап турган чагында Камбарниса менен Сулайман уулу деген биригаттарды, дагы бир тобун ээчитип алыш Тактекке шапар тээп кеткенин кандай дейсиз? Барып алыш оюн-кулкү курушат. Той болуп кетет өзүнчө эле алардын жүргөн жери. Мал союлат, арак ичилиет. Дагы эмнелер болот... Камбарнисага ыластик чапан, Сулайман уулуна топу, бир жоолук берген. Өзү ошо той ээсинен үч жүз

сом акча, көйнөктүк баркыт алыш кайткан. Муну эмне десек болот аксакал? Бул кимдин кишиси? Кантип ишебиз мындай эмеге? Тентип кеткибиз келет көрүп туруп, заарканып.

- Неге айтпадыңар. тийиштүү жерге?
 - Айтып көр эр болсоң!
 - Сизге окшогон чондор киришпесе, биздин сөзду чымын чаккандай көрбөйт. Бардыгын колуна алыш койгон.
 - Так, так... ушунун баары чын, э?
 - Чын эмей! Керек болсо өз колум менен жазып, колумду коюп берейин. Далай кожолук качып кетпедиби, мунун каарына чыдабай. Кечээ эле бир ак ниет киши кетти, Кодоң деген.
 - Калкоздо беле ал?
 - Өтөм деп жүргөн. Түрүн көргөндө жылып жөнөдү.
- Кодоңго окшогон бир катар кишилердин атын атады. Анын ичине качып жүргөн кулактар да кирип кетти. Кәэсинин атын, атасынын атын эки бөлөк айтып, эки киши кылып көргөздү. Булардын сөзүн уга берип Бахтыбаев өзүнчө ойдо: «А-а Мухамед», – дейт ал өз ичинен өз атын чакыра берип. – Мындай зыяндуу киши менен кармашпай эмне кылып жүрөсүң? Өйдөлөгүң келсе ушундай менен кармаш. Араң турушканын көрдүңбү мобулардын бычакка уруна албай? Жандарына жапаа баткан турбайбы. Эртеден баштап ишке киришиң керек».

Баш мулжүп жаткан Бахтыбаевдин колундагы башы Уркуя болуп тиктейт. Көзүн сүзүлтө карап какшыкта-гансыйт. Анан теңсинбей бастырып кетет. Бахтыбаевдин кыжыры келип баштын каңылжарын жулуп алат. Эки көз далае карап турат. Ал мындан мурда баш жеп көргөн эмес. Андан ары эмне кыларын билбей табакка таштайт. Түртүп жанындары Үсөнов Жорого шилтейт: Ал лып иле коюп калган-каткан куйкасын жеп кирет. Бир көзүн этияттык менен чыгарып алат да, көздөшүп жүрөлү деп айтып туруп Абдылданын Тешебайына берет. Тешебайга андай мамиле жакпай койсунбу, кыр-

гыйдай илип алыш оозуна салат. Баш мүлжүбөй эле алар баш аркылуу Уркуя туурасында сүйлөшүп жаткансыйт.

Бет маңдай жаккы бөлмөдөн бала ыйлайт.

– Бас жаагын аркынын, аксакалдын кулагынын кужурун албай, – дейт түтүн сакал. – Энеси жокпу жаныда?

– Сүт чыкпай жатат әмчегиден.

Тыштан киркирекен кемпирдин үнү түтүн сакалдын ачуусун келтирең.

– Кара желин катындан жаман нерсе жок. Балага сүт сурап аягың жыртылат.

– Сиздин зайбыңызыбы?

– Зайбым. Катындан кудай айтпады. Өзүмө окшогон бир немени алсам, тууп берет деп, ара тууп салып кебезгө ороп зорго багып жүрөбүз. Эми балача ыйлап калды. Адам болуп кетер.

Түтүн сакалдын сезүнүн төркүнүн Мухамед андаган жок. Анын токол жөнүндө сез кылып жатканын сезбеди. Бул отургандын ичинде эки катындуу болот деп анын үч уктаса түшүнө кирмек әмес. Анын эси-дарты бүтүндөй Уркуя. «Ушунча күнү мында жүрсөм чакырып бир чай берүүгө жарабаган әмени!.. Мына, адам деген мобулардай болсун. Устүмө үйрүлүп түшүп, берер даамын таппай турат. Райисти ушундайлардан кылуу керек. Арамдыктан башка колунан келбegen бир катынды көтөргөн болуп. Айыл кеңешинин тагдырын анын колуна берген болуп. Элди минтип кан какшатып ыйлатып. Жок, тизгинин тартуу керек», – деп ойлоду ал.

– Сиз Уркуянын күнөөлөрү жөнүндө жазып берем дедицизби, бая?

– Жазам. Ким болbosун жазат. Эми эле жазып берейин кааласаңыз, аксакал!

Тешебай колун аарчып камына кетти.

– Эртең. Сыя менен жазыңыз.

– «Курчулун» калкоз мүчөлөрү да чуркурап турат аксакал.

– Жазышсын. Эртең әртең менен кагаз менин колумда болсун. Бул маселени райкомго коём. Кандай анын баш териси, жолдош Үсөнов?

– Жаман әмес. Мен кулакка тартууга сунуш кылгандардан жок дей элек. Андан да бир кызыгы... Уркуя ага да соорусун салып койгон жайы бар окшойт. Буга не дейсиз, Мухамед аке?

– Соңун! Кармаш керек ошо жеринен! Көп жойлогон түлкүнү!.. Дакладнойду сиз жазасыз, жолдош Үсөнов! Бул жабыр тарткан кишилердин арызы негизинде, катырып жазыңыз. Жылбас болсун. Кандай дейсиз?

– Колкосун жулуп албаймбы жазуунун.

– Ушундай сүйлөштүк, ээ?

– Бир айтасызыбы, миң айтасызыбы аны.

– Менин качырып кирген жоом жеңилбей койгон әмес. Бир катынга алым жетпесе, Обкомдун өкүлү болбой эле көйөн.

– Кудай өзүңүзгө кубат берсин, аксакал!

Эртеси әртең менен чай ичилип болгондо Бахтыбаевдин астында ичине бирдеме төмпейүп түйүлгөн шайы жоолук жатты. Бир сырдын четин сезген Мухамед аке ичинен жымыйып койду.

– Кагаз даяр болду бекен түндөгү? – деп компайду.

– Даляр. Жоолуктун ичинде, аксакал.

Жоолукту Мухамед аке алыш чөнтөккө катты да, жөнөп калды. Анын ичинде әмне бар экенин андан кийин өзүнөн башка жан билген жок. Ошондон түз эле райкомго барды. Түндөгү ачуусуна дагы ошондой эки ачуу кошуулуп райкомго кирди. Сөздү түз эле:

– Безабразие! Бардыгын талкалап жатса көрбөйсүцөр. Силердин көзүңөр каякты карап жүргөн, жолдош Ибраимов? – деп баштады. Ибраимовдун көзү чакырая түшкөнүн көрүп андан бетер күчөндү. Ким жөнүндө сөз болуп жатканын, әмне күнөөлөрдүн бетин ачканын атпай туруп көпкө кыжырланды. Ибраимовдун жаны чыгып, жүдөп



бүтүп калды. «Ал ким?» – экен деп айтууга жарабай жер карады. Кезегинде гана:

– Ошондой кемчилик бар, аксакал. Ыракмат сиз жардам кылганыңызга. Колдон келгенин аянбайбыз мындан ары, – деген болду.

– Ойногуңуз келет экен, турмуш менен?! Кулактарды калкалагандар башчылык кылып жаткан жерди уш-шу кезге дейре көрбөгөндөн кийин, түздөн түз ал силердин саясы сокурлугуңар! Сиз деле баргансыз, жолдош Ибраимов, ал жерге, көргөнсүз кайнаپ жаткан былыкты, билмексен болуп бастырып кеткенсиз! Анын беделинен корк-консуз? Тайманбай туруп бетин ачууга жараган эмессиз! Азыркы партия таккан биздин милдет кылтыйган катанын тумшугу чыккан жерди чоң өтүктүн наалысы менен балчайта басыш болуп саналат. Буга кандай дейсиз? Же сиздин айылга мындей көрсөтмө жете элекпи, жолдош секретарь?

– Ырас. Жеткен.

– Эгер жеткен болсо ушундай кылууга ким укук берген силерге? Көрүп, билип туруп билмексенге салып кылтыйып жүргөнүңүз учун сизди партиядан чыгарыш керек. Билесизби кандай күнөө кылганызды?

– Ката бар. Билем, аксакал!

– Билем туруп, партбелетти чөнтөккө салып жүрүп... Угуп коюнуз керт башыңыз менен жооп бересиз. Сизди эшкек такаласын деп койгон эмес мында. Райондогу ишти ондосун, былык-чылыктын бетин ачсын деп койгон. Мынабу киши жөнүндө маселе даярдаш керек! Мындаллар биздин киши эмес. Кой терисин жамынган кулактарды калкалаган, турмуштук жактан бузулган мындей эмени...

Бахтыбаев Уркуя ким экенин, кандай чоң иштерди жүргүзүп жатканын билбей туруп түндөгү бир отурушта уккандарынын баарын чын кыла сүйлөп тилинин жетиштинче жамандады. Ибраимов чоочуп калды. Тезирек Салы келининин маселесин карабаса таяк жечүдөй сезди. 1-Май айыл көнешине атайдын бекитилген уполномо-

чен Үсөновго катуу тапшырды. Бир дагы каяша кыла албастан Бахтыбаевдин айтканын бүтүндөй кайталады. Ошол күндөн тарта Уркуянын устүнөн катуу сөз журө баштады.

6

«Бахтыбаев менен Үсөновдор чакырып киши сурал жатат», – деген сөз айыл ичине катуу тарады. Кеңсеге чакырганын кеңсеге, кеңсеге келбекенин үйүнөн сурал бир топ чандатып жиберди. Эшмат менен Мадалы баштаган кулактардын тобу астыртадан жетекчилик кылды. Кимди чакырып суроо жөнүндө Абылданын Тешебайы аркылуу күнүн күн, түнүн түн айтып турду. Кулактардын, басмачылардын укум-тукумдары биринен сала экинчиси шумдуктай сөздөрдү айтып Уркуянын устүнө көө шыбал жатышты. Бахтыбаев менен Үсөнов уккандарынын баарысын калтыrbай дептерлерине жазып, айыл ичиндеги азган-тозгон, качын-безгин, кулак-чунактардын жагына биротоло өтүштү. Үсөнов өзү да кулактын баласы эмеспи, тек жагынан да Уркуяга тиш кайраган кеги болсо жан талашпайбы, башка бардык ишти унутуп коюп Уркуянын артынан сая түштү. Отуз үчүнчү жылдын июль, август айларынын бир күнүн да бошко кетирбей андышты, Уркуянын баскан-турганынын баарын эсепке алыш жүрүштү. Канчалык катыра кубалаган менен эчтеме тырмактарына илинген жок. Баягы Абылданын Тешебайы жазып бергенден артык шек болбоду. Бирок Уркуяны жоготуш учун ошол эле боло тургандыгына көзү жеткен Бахтыбаев менен Үсөновдун мурдун балта кеспей, айылда жургөндө атайы кырдана бастырышып, Уркуяны көрүп, ага жолуга калганда кылдан кыйкым таап жемелеп, какшыктап, коркутуп-үркүтүп кетүүнү адатка айлантышты. Уркуя да алардан тилин тарткан жок. Бир жерде Үсөновдун атасы кулак экенин, кулактарга тартып жатканын бетке чаба сүйлөдү эле, андан кийин тиги мурдагыдан бе-



тер өчөшүп калды. Андан соң эле экөө так Уркуяга жакын саналуу дегендерди чакырып, эгер алар бултактай турган болсо Уркуя менен кошо чараларын көрө тургандарын эскертишти. Муштумдарды каттуу түйүп столдорду карсылдата мушташты. Бир балаасын илип алышкан экен деген ойдо, анын үстүнө область менен райондон келген чондор болсо жалтайлабай койсунбу, кай бирлери баш ийип беришти.

Август айынын аяк чени болчу. Бахтыбаев «Кызыл Аскер» колхозунун кенселеринде, райистин ордуна отурду. Колхоздун башкармасы Мамаюнус уулу Гайвалы ага келген киши болуп, өз кабинетинен тийиштүү ордун ала албай улага жакта отурат. Бахтыбаев папиросту деле алчыланта тиштеп, аны оозунан алышп, ондоп тиштөөгө шайы келбей жалаң тиштери менен ары бери түрткүлөйт. Папиростун түтүнү көзүнө киргенде бети-башын бырыштырып-тырыштырып калат. Чоң кызыл блокнотту стол үстүнө таштап коюп баятадан бери Гайвалыдан уккандарды жазып жатат. Тамакка түзүк тойгонбу, ондуу жакшы дем ала албай ынтыгат. Кезегинде кекирип калса, арактын жыты бур дей түшөт.

– Демек, сиз Салы келинин актайт экенсиз да? Так, так! Жаныңыз экөө экен. Атаңыздын аты ким? Атаңыз барбы, жокпу? Сиз онбогур соонун тукуму окшобойсуз? Басмачы болгон эмеспи атаңыз?

– Чааракер болгон.

– Ошондой. Билгем. Басмачынын баласы гана ушундайларды колдойт дегем. Бул сезүнүздү танбайсыз. Тандыrbайбыз. Канча жылы жүргөн басмачылар менен?

– Басмачыга кошулган эмес. Басмачыдан азап чеккен. Чааракер болгон дейм.

– Эми эле өзүңүз айтпадыңызыбы, басмачыда болгон деп.

– Качан? Айтканым жок.

– Ну, ну? Эми айтканыңызды эми танып, анан айтканыңызды анан танып отурганыңыз жакшы эмес. Ким койгон сизди райис кылып?

- Эл.
- Билебиз? Неге сиз тегицизди жашырасыз?
- Жашырганым жок. Сураңыз элден.
- Сурадык. Уркуя менен кандай жакындыгыңыз бар?
- Эч кандай. Иш жүзүндө болбосо, башка жакындыгыбыз жок.
- Үрөндөн арткан он эки бут жүгөрү тууралуу неге районго билдириген әмессиз өз учурунда? Кандай ақыңыз бар, калкоз мүлкүн чачууга?
- Он эки бут жүгөрү?
- Салы келини кампадан алыш кеткен жок беле? Эки уй, бир ат, бир эчки алган жок беле акчасына? Сиз ушуну билбейсизби?
- Алган әмес бир тоголок да жүгөрү. Калкоздун уюн жазында чөп жок арыктап өлө турганда багып берем деп алганы чын. Аны кайта жаз чыкканда өткөргөн. Андан башканы билбейм.
- Токtot, былжыраган сөздү! Сиз менен Бахтыбаев сүйлөшүп отурат! Обком сүйлөшүп отурат сиз менен! Сиздин Уркуя сүйлөшүп жаткан жок!
- Бахтыбаев столду тарс муштады. Үстүндө жаңы ак кители бар болчу, жибектен жасаткан, сыя чачырап булганып калды. Бир жак бети дагы карара түштү. Бетин жуз аарчысы менен сүртүп алды эле, ачуусу келип кайта чөнтөгүнө салды. Кителин чымчый кармап, бир жак сөөмөйү менен черткileген болду. Гайвалы былк этпей тиктеп турат.
- Жүүңүз, аксакал, – деди аздан соң Гайвалы чайнекке суу апкелип. Канчалык самындал жууган менен бети, колундагы сыянын жугу чыкпай туруп алды. Акыры жадаганда ошо кара бет боюнча «ишке» киришти.
- Эмне дейсиз эми?
- Чын айтам, аксакал! Ал киши кампадан жүгөрү...
- Токtot! Чакыр бугалтирди! Ким мында бугалтир? Силерде кайсы жакшылыктуу бугалтир болот дейсин. Жердин түбүнөн келген бир качкындыр. Фамилиясы ким?

– Кимдин?

– Бугалтердин дебедимби?

– Хамидүп Хашиф.

– Ногойбу? Кайдан келген бу тоонун башына? Кайда бассаң качкын-бозгун... Эмне кылып жибергенсіндер калкозду? Силерди барбы?! Көзүңдерду ачыш керек. Коомдун мулкүн талоонго түшүрөсүнөрбү? Кулактын куйруктары бийлеп жатат буерди! Жылаандын уюгун өрттөгөндөй кылып... Кайдан келген дейм алиги, ким эле, бугалтири... атына да тил келбейт. Эмне издең келиптири жердин түбүнөн буюкка? Кулактын баласы да жер куруткан?!

– Путевка менен келген артта калган районго. Обком комсомолдун путевкасы менен...

– Калп! Эч кандай путевка! Мен кандай билбейм, андай путевка менен кетип жаткандарды. Кыбыраган бардык иш мага белгилүү обкомдогу, – деп жөн эле мактана сүйлөдү Бахтыбаев. Гайвалынын өңү өчүп кетти. Уркуянын актыгын билчү. Өзү кампадан бирдеме алмак түгүл, бирде бүрөөнүн шегин алыш калса артынан сая түшүп жазалоочу. Кампада эгин толуп турган көп учурда үйүндө жалам талканы жок турганын көп көргөн. Кимде ким шыкак берип, кампадан ала койбайсузбу, деген сөзүн уга калса жаны чыгып кетчү... «Көпчүлүктүн мулкү ыйык мулк. Ага кол салууга эч жандын акысы жок», – деп азгырган кишини жаман көрчү. Хашиф болсо бир тыйынды тышка ооштурбаган так киши. Калыстық жагынан андай киши чанда чыгат. Бул экөөнү кабаттай жамандап жатышы Гайвалыга катуу тииди. Ооз ачыrbай ороңдоп жаткан эмеге кантип каяша берерин билбей күйшөлүп калды. Жүдөп, арга болсо кетүүгө тырышып турду. «Уркуяга каарын төгүп тооруп жаткан эме, мени камгактай учурат го», – деген ой кылт көңүлүн чертип өттү.

– Чакырайынбы бугалтерди?

– Чакыр.

Гайвалыга так ушу жетишпей турган. Сүйүнүп чыгып кетти. Аздан кийин илмие басып кеңсеге Хашиф кирди.

Адеп менен сылых учурашып тыштан кирген жигиттин алиги алынган жок. Алик алуунун ордуна Бахтыбаев анын башынан аягына дейре сынай тиктеди. Улам карайт да, анан блокнотуна бирдемелерди жазат. «Так, так» деген сөзү бир канча ирет кайталанып кетти. Сөздү эмнеден баштарын билбей дендаро боло түшкөндөй түру бар. Баягы ала-сала келгендегиден масы тарап калганды, же алдында турган жигиттин баш териси чыйрак экенин байкадыбы, күүлөнгөнү, онурандал тумшугу менен бир тийгени жок.

- Сиз Хамидовсузбу?
- Ооба. Бухгалтер.
- Бугалтир деген кандай экенин билерсиз?
- Анча-мынча билебиз, аксакал!
- Анча-мынча эмес, көп билиш керек. Ошо анча-мынча билгенициз үчүн калкоз мүлкү талоонго түшүп отурат.

Күтүүсүздөн уккан сөз Хашифтин купкуу бетин кызартты. Селт эте түшүп, өзүн өзү токтотту. Дагы эмне сөз чыгар экен деп сабырдуулук менен чыдады. Бахтыбаев болсо андан ары сөзүн улабай баягы кызыл блокнотун барактап улам бирдемелерди арасынан таап алат да, эриндерин бүлкүлдөтө окуп калат.

- Талоонго түшүп дедицизби?
- Бул эмне, бул? Кайда жүргөнсүз муну көрбөй ушу кезге чейин?

Бахтыбаев колунун сырты менен блокнотун чапкылай кетти. Блокнотто эмне барын билүүгө шашылып Хашиф турат. Тигил айтпайт. Жөн эле купуя сүйлөйт. Бир кезде чыдабай кетти да:

- Ал эмне, айтыңызычы? – деди Хашиф.
- Эмне үчүн Салы келини он эки бут жүгөрүнү кампадан алат? Эмне үчүн андан түшкөн акчага мал сатып алат? Эмне үчүн андай былыкы ишти бугалтир билбейт?
- Ким айтат аны? Бул провокация. Кулактардын иши бул. Мен жакшы билем ал кишини. Анын үйүндө жатып журуп жакында эл башка үйгө көчтүм. Андай ишке бас-

пайт. Кампадан бир тоголок да жүгөрү тышка чыккан жок. Ал жөнүндө керт башым менен жооп берем. Калп болсо текшерип көрүнүз, – деп сөз эмне жөнүндө болуп жатканын билген соң Хашиф тилин тартпай тике айтты. Тыкылдаган бу жигитти азыртадан кагып койбосо баш ийбей турганын байкаган Бахтыбаев:

– Сиздин үстүнүздөн арыз бар. Кайдан келгенисиз? – деп сурады.

– Казандан келгем. Кандай арыз? Текшерициз күнөө кылган болсом. Мен эгер кылмыш кылган болсом, керт башым менен жооп берем. Эч кимди каралабайм. Бирок сиздин Уркуяны жамандаган сөзүнүз туура эмес.

– Токтот! Сиз кимдин алдында турасыз?

– Билбейм. Бирөө мага бакырып жатат. Сиз өзүнүз кимсиз? Мен сизди тааныбайм. Мени кордоого ақыңыз жок. Качып жүргөн күнөөкөр деп турсаңыз керек. Мен момундай кишимин, – деди да Хашиф обком комсомолдун путевкасын Бахтыбаевдин астына таштады. – Эмне үчүн мага ороңдойсуз? Чындык сөзду айтканга терикпениз. Оңураңдап коркутпаңыз.

Так ошол кезде кеңсаларга Уркуя кирди. Хашиф аны көргөндө эреркеп ыйлап жибере жаздады. Бүгүн жолугушкан көрүнет, Уркуя менен Бахтыбаев учурашкан жок.

– Эмне отурасыз мында, Хашиф? – Сурады Уркуя.

– Бул киши мени суракка алыш жатат. Айтпайт эмне эже-нин. Тегими тескейт менин. Качкын деп ойлосо керек мени.

– Алтымыш камсамол өз каалоолору менен Татарстандан келген. Жардам берүү үчүн келишкен булар. Ошолордун бири Хашиф. Бул жакшы бала. Алдагы астынызда жаткан обкомдун кагазы, – деп Уркуя бухгалтерди күбөлөндүрүп өттү. Бахтыбаевгө ал сөз жаккан жок. Бети-башын чамбыл ала кылып алая карады.

– Мен кандай билгеним жок, анан буларды, – деген болуп Бахтыбаев Хашифтин кагазын өзүнө кайтарды. Кагазын алыш, Хашиф чыгып кетти. Ал кетер менен Уркуя Бахтыбаевди сөзгө алды. Бир канча убактан бери

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

айыл ичинде сөз тарап кеткенин, материал жыйнап жүрөт, жакында жазага тарткан жатат деп укканын айтты. Экөө катуу сүйлөшүп калды.

– Жолдош Бахтыбаев, күнөөм болсо өзүмө айтсаңыз боло. Эмне учун менин сыртымдан бычып иш жүргүзөсүз? Обком сизди ошон учун жибергенине ишенбейм. Мен сиз менен атайы сүйлөшкөнү келдим. Райисти кысмака алгандай ақыныз барбы? – деп бетке чаба сүйлөдү.

– Менин эмне кылыш, эмне койгонум менен ишиңиз болбосун жолдош Салы келини!

– Эмне учун ишим болбайт? Сиз жардам берүүнүн ордуна тоскоолдук кылыш жатасыз. Обкомдон көргөзмө барбы, мени текшер деген?

– Обкомду жайына коюнуз.

– Сиз жайына коюнуз. Обкомдун атын сатып жүрөсүз. Билебиз сиздин кимдер менен коюндашып жүргөнүңүздү. Кулактарды тегерегицизге топтоп алыш кууруп жатасыз айылды. Мен обкомго жазам. Билдирем сиздин кандай иштерди жүргүзүп жатаканыңызды. Бу байдон калтыrbайм!

– Мен сизди кызматтан айдатып, партиядан чыгартаам!

– Тилиңиз тишиңизге күбө болсун!

– Болсо болсун!

– Пансаттын баласы менен дос болосуз. Анын сөзүн угасыз! Ак кишилерди куугунтуктайсыз! Мен сиздин ак ниет экениңизге ишенбейм. Ал түгүл сизди жолдош деп айтууга оозум барбайт. Эмне учун биз менен сүйлөшпөй капкайдагы кулактын ордосунда жүрөсүз?

– Сиздин көзүңүзгө бардыгы кулак көрүнөт. Кулак эмесиңиз ким?

– Жаңылышасыз. Кедейди кедей, кулакты кулак деп ажыратууга жарайбыз. Сизге жарабайбы ошентүү, жолдош Бахтыбаев! Эпилдеп эки жагыңыздан чыккан, үйрүлүп устүңүзгө түшкөндүн баары сизди сатып алат окшойт.

– Кимди сатып алат? Ушул сөзүңүз учун барбы?..

– Колунуздан келгенди аябасыңызга көзүм жетет. Колунуз булганып, тилиңиз күйүп калган сиздин. Канкор-

дун балдары бурап жатканда, биздин сөз кулагыңызга тыйынча угулбайт. Иштей берициз, оюнузга келгенди. Сиздин ары чоюп, бери чойгонунуз менен боло бербес мыйзам деген. Сизден жогоркулар, калыс кароочулар дагы табылар! Жооп берерсиз кези келгендө. Ак куурай эместирибиз, басып кетсе сынып калгандай. Бир айтарым: мында эл чакырып суракка алчу болбоңуз. Дүрбөлөң түшүрбөңүз айыл ичине. Текшерсөнiz жөндөп текшерилиз. Жалган ушактарды таратада бербениз.

– Ушак таратканым жок. Сизге окшогон булганган кишини көрүп туруп жазага тартпасам, партиялык абийириим уктатпайт мени! Тыйып жүрүнүз алкыңызды?

– Сиздин абийирициз меникиндей болсо, сиздин алкыңыз менин алкымдай болсо пайдалуу иш кылат элеңиз, атайы ишенип Обком жиберген соң. Жаатка кирбейт элеңиз. Душмандарга малай болбайт элеңиз. Сиз калыңыз ар кимге тергөө жүргүзүп, бизде убак жок, ишке кетебиз. Таппайсыз эчтеме менден!

Уркуя жай гана тышка басып чыкты. Аны токтолтууга тырышып айткан тигинин сөзүн укпай койду. Бахтыбаевдин бетинен түгү чыгып, мурдагыдан бетер кысырандайт. Блокнотуна жазып алганын барактайт. Мындаид каттуу кагуу айылдан жебеген эме жалындап күйүп турат. Терезеден караса, Уркуя бирөөгө иш тапшырып, колун серпе сүйлөп жатат. «Тигини, кыйратып салгансып, карасаң?! Шашпай тур, эсебинди колуңа бере албасам элеби? Сендиқ алым бардыр», – деп кобурады. Так ошо чакта Абдылданын Тешебайы эшикten башпактап:

– Аш даяр болуп калды, аксакал, – деди.

Беш айлык боюнда бар Уркуя, сентябрь айынын ысык аптабына карабай жанын таштап иштеп журду. Атка журө албаганда жөө басып, жөө чарчаганда ошо жеткен жерине азырак тыныгып алыш, кайта эле иш менен алек.

Күйөөсү Колдоштун: «Жаныңды бир аясаңчы. Ушинтип журуп майып болуп калбагын», – деген сөзүнө жылмайып гана тим болуп койчу. Колдош айткан сөзү өтпөй, чебелектеп кала берчү. Боюнда бар экенин билгизбөөгө, эч кимге арызданбоого тырышчу. Бир караган көзгө бай-калбагандай, баланы жылма көтөргөн Уркуянын боюнда бар экенин өзгөчө сырттан келгендер байкашпайт. Билгендери деле беш айлык болуп калды деп ойлошпойт. Андай чакта сөз тарабай койсунбу? «Уркуя ишке көнүл кош болуп кетти. Бахтыбаевден коркуп калган окшойт», – деп чыгарышты. Бахтыбаев менен Үсөновдор райондун чондорун бүтүндөй колуна алышып, Уркуяга тиштерин кайрашып Бахтыбаевдин үстүнөн Обкомго кагазды жазып жиберүүнү канчалык ойлосо да, күндө эртең менен отуруп Уркуя ушунчага чойду. Анын үстүнө ал Бахтыбаевдин өтө эле катуу кетерине ишенген жок. «Ак кишини кантип эле каралап жиберишсин», – деп ишенимдүү журду.

Күндөрдүн биринде, кечке жакын Бахтыбаев менен Үсөнов аттарын алка-шалка терге түшүрүп район жактан келер замат өздөрү тааныган айрым кишилердин колдоруна бир топ адамдардын тизмесин беришип, шашылыш түрдө чакырта баштады. Бияк-тияктан кырк бир кишини чогултуп алышып, жыйналыш ачып жиберишти. Айыл кенешинин төрагасы Уркуя менен сүйлөшкөн жок. Сүйлөшшүү мындай турсун, чакыrbай да коюшту. Баягы Тажыбайдын Абылдасы жыйналышты башкарып, Сыдыкүп, Райымкул уулдары мүчө болушту. «Токтом № 15» деген болуп бирөө деле колун эпилдетип жазууга шашылат. Бир канча барак кагазды сол колуна кармаган Бахтыбаев өңүн кара көк кылыш ачуулуу сүйлөйт. Дегеле бир кишини ооз ачыrbай кагып-силкип, тиштээк аттай чунаңдайт. Карада турган маселе эгин айдоо тууралу колхоз башкармасынын баяндамасы, экинчиси колхоздун ички иштерин сыноо болсо, биринчи эки маселеге токтолбой эле, кезектеги маселеге өтүүнү талап кылды. Түз эле сөздү Бахтыбаев Салы келининен баштады. Башын силкилдетип сүйлөгөндөй болсо,



угуп отургандар жандан түңүлүштү. Бир карыя кол көтөрүп суроо берүүгө умтулду эле:

– Эмне суроо? Түшүнбөй жатасызы? Мен кыргызча сүйлөп жатам? – деди оозунан көбүгүн чачып.

– Сурообузду берели. Уркуяны биз жакшы билебиз, – деп баягы киши ордунан тура баштаганын көрүп Бахтыбаев бакырып жиберди:

– Отур! Ким бул, адепсиз? Калкалагың келип турган го Салы келинин?! Жаз катчы, атасынын атын! Буга окшогон Салы келининин куйругун түп тамырынан бери қыймайынча жарыбайбыз. Тур бери? Отурба дейм, ой киши!

Ал киши экинчи турган жок. Жыйналыштагылар жандан түңүлүп калышты. Эл ичинде күбүр-шыбыр сөз. Бир андай, бир мындай дешет. Уркуянын күнөөсү көп болбосо мынчалык каарданышпастыгын айтышат. Элдин үнүн кан буугандай токtotуп салып Бахтыбаев бакылдайт. Сөөмөйүн тынымсыз силкилдетип, бет маңдайында отурган айры сакал кишини сөгүп жаткансыйт. Ал киши тигинин сүрүнөн жалтанат. Акырын ордунан жылып артка кетүүгө камынат.

– Кайда барасың дөнкөндөп? Ой айры сакал, сага айтып жатам! Жакпай жатабы сөзүм?

Айры сакал бөдөнөдөй бөгөт.

– «Курчулун» калкоз мүчөлөрүнүн айтканы боюнча, – деп Бахтыбаев үнүн баркылдатат. Баягы Абдылданын Тешебайы жазган арыздагынын баарысын төкпөй-чачпай айтып жатат. Ырдай жаттап алган экен, кагаз бетин карабай сүйлөйт. Анын сөзүн кубаттап Абдылда уулу, Райымкул менен Сыдыкуптар кезегинде сөз кошуп калышат. Бияк-тияктан шыбырашкандарды энеден сөгүп жиберүүдөн кайра тартпай жоошутуп турушат.

Бахтыбаев көпкө сүйлөйт. Сөзүнүн жыйынтыгына караганда Уркуяны кызматынан алыш, партиядан чыгарууну талап кылат. Отургандардын көбү чур этип токтойт. Алардын түрүн байкай койгон Абдылда уулу столду чоң муштум менен тарс кооп:

– Жаныңар ачып турабы? Кимде ким Салы келинине боор тартат экен, аябайбыз! Салы келининин күйругу катарында жоопко тартабыз. Ким сүйлөйт? – дейт күпүлдөп. Күрөө тамырлары чышалактай көпкөн Абдылда уулунун сөзүнөн кийин кол көтөрүп сүйлөй коюш оңой беле. Алкымына бирдеме кептелгендей болуп баары жым. Арга түгөнгөндө бет алдында турган бирөөнү сүйлө деп кысташат. Ал көшөрүп болбойт. Акыры Мамаюнус уулуна жабышпат.

– Неге сиз кампадан он эки бут жүгөрү бердициз? Айтыңыз элге жашыrbай. Эгер мұлтұлдөйт экенсиз, соңко кетесиз, коомдук мұлккө сук кол салған зыянкеч катарында. Жакындық кылсаңыз Уркуяга өз кампаңыздагы әгинден берициз. Калкоз мұлкүнө тийбеніз дейбиз.

Бахтыбаев Гайвалыга сөз бербей бакылдап сөгө берди. Гайвалы каны қызуурак жигит эле, тигинин сөзүнүн уусуна чыдабай кетти окшойт, ордунан тура калып:

– Алган эмес жүгөрү! – деп бакырды.

– Жаз, сөзүнүн бириң калтыrbай! Алган эмес деп турганын көрдүңөрбү? Кимди калкалап жатканыңызды ойлоп сүйлөңүз! Битбазар эмес буер, соодалашып отургудай. Уркуя-муркуяң менен кошо кабаттап туруп... Эмне дейсиз, сөзүңүздүн акырында?

– Мен сүйлөгөнүм жок. Кандайча акыры болуп калат?

– Сүйлөбөсөңүз деле белгилүү, эмне айтарыңыз. Колдойм деңизчи, Салы келинин?!

– Салы келинин мында чакырмайынча эч сөз айтпайм. Анын сыртынан сындоого акыңар жок, – дегенге араң жарады. Кагып ооз ачыrbай жатты. Мадымар уулу ордунан козголду. Ага деле сөз бербөөгө тырышкан болчу, моюн сунгана жок. Айтарын айтып алды. Кыска сүйлөгөн менен катуу сүйлөдү:

– Кулакка қылчу мамилени ак кишиге қылыш жатасыңар. Мен каршымын бүтүндөй. Пансаттын, баш кесердин баласы, алдагы Абдылданын Тешебайы жыйналышты башкарып отурганына таң калам, – деген жерине келгенде жыйналыш баштыгы:



— Токтот жалган ушакты! Сен басмачы! — деп бакырды. Чатак ырбап баратканынан улам тезирек бүтүүгө тырышып, будалай салып чечим чыгарышты.

— Алынсын, Салы келининин колундагы эки сыйыр, эки торпок, бир кой! Көтөргүлө колуңарды! Сен эмне, көтөрбөйсүцүбү? Райкомдун көрсөтмөсүнө каршысыңбы? Чык мындай ачыкка, каршымын деп!

Бахтыбаев менен Усөновдордун каары кол көтөрүүгө андагыларды аргасыз кылды.

8

Уркуя үйүндө. Айниса апасын катуу қучактап калган. Энеси анын чачынан акырын сылайт. Эки жашка жакындан калган Кеңеш деген баласы эчтеме менен иши жок, жалпак мис табакты камчы менен чапкылап отурат. Чапкан сайын табак каңк этет. Анын каңк эткени балага кызык. Энесин иштен чыгарганы, кызматынан алыш тыштаганы, жакында райкомдо партиядан биротоло чыгаруу маселесин коё турганы ага жетпейт. Үйдө болгон апасынын камчысын алыш, жанында жаткан көрүнгөн нерсени чапкылаган адатын дагы карматып отурат. Колдош башын жерге салаңдатып босого сүйөнүп кумсарат. Бүбүкан апанаңын баягы калдалаңдап басып жүрчү каадасы тыйылган. Үйдөгүлердүн кими эмне айтпасын, ошого ишнене тиктейт. Тактага сүйөнүп катып отурат. Ооруган бүркүттөй үксөйүп төрдө отурган Уркуянын аталаш агасы Өмүрзак. Анын катарындан чекир көз Зулум. Уркуя тууралу чатак кабар Бешбурканга түндө эле жетип, аттуу, жөөлүү болуп таңсаарынан келишкен. Кара сакалын салаалап сылай, сүйлөгөндөрду астыртадан кулюя карап Маткурбан отурат.

— Закондо жок минтиш. Солчулдардын кылышы бол. Жоопсуз калышпайт, мындай иштери үчүн, — дейт дүмүргө көчүгүн коюп отурган Хашиф. Ал дагы бир катар сөздөрдү айтат. Анын сөзүн кээси кунт коюп укса, кээси башка түшкөн алааматтан айласы кетип үрөйү учат.

— Башын жулуп алам андай кулактын баласынын! Усөн дегенди билебиз! Ал кимди гана эзген жок!

Зулумдун чоң таноосу дердендер, көздөрү тике караган жагына шибегедей сайылат. Барбайган манжалары жоон болуп тарбандай шилтелец.. Чоподон жасагандай одуракай бети сүрдүү көрүнөт. Далай жылы басмачылар менен кармашкан, шахтыда иштеп далай канын берген, ачуулуу эме ыза болгондуктан ошентип отурат. Уркуя анын күпүлдөшүн жактыrbайт. Кабагын акырын чытып, кой дегендей аны карайт. Зулум болсо буулугуп калган эмече бакылдайт. Усөновдун кылган кылкытарын айтат. Аңгыча Уркуянын уну чыгып, калгандардын баарысы тымтырс болот.

— Андай сүйлөгөн бовоит, Зулум аке! Араң турган жалаакорлор пайдаланып кетишет. «Башын жулам», — деп жатат деген сөзду таратышат. Артык баш сүйлөбөнүз. Күч менен албайт, закон менен алат. Ишибиз ак болгон соң неден коркобуз. Мени жутуп жибере алышпайт. Бүкүлү өтпөйм алардын алкымынан, — дейт Уркуя кызара сүйлөп. Айниса апасынын көзүн тиктейт. Көзүндө кылгырган жашты байкайт. Сезимдүү кыз катуу кучактап апасынын көзүнөн өбөт. Ал анын аяганы. Жашын эч ким көрбөсүн дегени. Кантсин, башка колунан келери эмне?

— Кагылайын алтын кызым, ойночу эшикке барып, — деп кызын өөп, жыттагылайт. Айниса апасынын жанынан жылар түрү жок. Сүйлөнгөн сөздөрдүн баарысын байкап, кабагы буркөө. Эмне болуп кетер экен, дегендей түрү бар. Катуурак сүйлөгөндү жандана тиктеп калат.

— Ойнобойм. Сенин жанында болом, апа! Сени эмнеге жаман көрүшөт? Сен жакшы апамсың. Мен жакшы көрөм сени. Атам жакшы көрөт. Ушу отургандар баарысы жакшы көрөт. Камбарниса апам, Гайвалы акем да жакшы көрөт. Баары, баары жакшы көрөт. Усөнүп жаман. Анын айтканы калп, — деп Айнисанын таттуу тили былдырай баштады. Анын сөзү таасир берип, чиркин эненин журөгү элжиреп кетти. Бир тамчы жаш Уркуянын көзүнөн мөлт этти. Аны байкатпоо учун башын ар-

тына буруп жиберди. Эрдин тиштеп ыйын басты. Бирок Айниса көрүп калды. Энесинин бетинен, көзүнөн өпкүлөп жиберди. Мойнунан бекем кучактап алып чопулдатышы бөтөнчө эле. Мындағылардын киминин гана боору аны көрүп жашыбады дейсис. Эсине кирип калган кыз билип жаттайбы. Ал кезде ким кандай сүйлөгөнү кулагына кирбей, Уркуя такыр башка нерсени ойлоду: отуз әкинчи ачарчылық жылы. Жиликтин чучугу үзүлүп бардык эле киши «алда-колдо» менен араң турган. Арпанын асты кыярып келатканына кубанып элдин көзү талаадан өткөн кез. Андай чакта түндөсү кап көтөрүп талаага чыкчуулар, арпанын башын кылтактап уурдачулар аз болгон эмес. Бир күнү таңга маал талаа кыдырып келатса арпанын ичи кыбырайт. Уркуянын бет маңдайында бир карапан эрбендейт. Ал кемпир экен токсонго чыккан. Жалгыз уулу өлүп, бир үйдө коколой башы калганын билчү. Жан далбас кылып, кошунасы кап көтөрүп жөнөгөндө, аны ээрчип бу дагы келген турға. Кемпирдин түрүн, кыллып жатканын көргөндө Уркуя эч сөз айтальбайт. Колунан орогун алып, өзүн үйүнө ээрчитип апкелет да, үйдө болгон жарым бутча арпасын бүтүндөй салып берип жөнөтөт. Так ошо кемпир эсине түшөт. Ал өткөн жылы өз ажалынан эле өлгөн. Бир чеңгел боз топурак басып жатып калды. Ал тууралуу сөз ушу кезге дейре айтылып жүрөт. Уркуянын боорукерлигин эл эскеришет. «Өзүң өлүп калсаң әмне болот эле ошондо, болгон даныңы бирөөгө берип коюп ошондо?» – деп сурашкандардын үндөрүн угат. Ызасы келет. Алкымына жаш кептелет. «Бул кандай жорук? Түк күнөөм жок, көрсөтүп жаткан кордуктары бул. Әмне кылам? Районго барсамбы? Райком Ибраимов өзу баштап күрөшүп жатканда... Борборго бергеним оң болот го. Ырас айтам, бир жардам кылса ошолор кылат. Бул бечаралар кайдан угушту? Убара болуп әмне келишти? Жер-суунун баарына угулган экен го. Эбактан бери эле сөз таратып жиберишкен турға. Дүрбөлөң түшүрбөө керек. Катуу туруш керек. Көз жа-

шымды бекер көргөздүм буларга. Айнисанын сөзү сөөгүмө жете түштү», – деп ойлоду. Отургандарды эми айланы карады. Зулум баягыдай эле оозунан көбүк чачып күпүлдөп жатыптыр. Өмүрзак көзүн сүзүп, инисин сабырдуулукка чакырып отурат. Кээде баары жапырт чур этсе, биринин сөзүн бири угушпайт. Уркуянын кылган иштерин, ак ниеттуулугүн терип-тепчип козгошот. Көбүнчө калыс киши катарында Хашифти күбөгө тарта сүйлөшөт. Хашиф өңүн купкуу кылып кумсарат. Көк көзүндөгү оттор жылтылдайт. Кезегинде гана ыктуу сөзгө жооп берип, көп айтылган сөзду кулак сыртынан кети-рет. Сөлпу башын бир жагына кыйшайта ойлоп, Уркуядан кем кайгырбай турат. Колдош баарыдан чебелектеп, сүйлөгөн сайын сары чырайы бырышып-тырыша калып кайта жазылат. Жыйналышта Уркуяны жамандап сүйлөгөндүн ар киминин ата-тегин укуп-чукуп сүйлөйт. Алардын кылган айыптарын ашкерелейт. Килендейт айылда жүргөн Абылданын Тешебайына каарын чачат. Киши өлтүргүч Мадалыны сөгөт. Ал дагы ошо жыйналышта болуптур. Сүйлөптур төшүн муштагылап. Токтосун, Бегалылар катуу турушуптур. Алардын баарысы бузуку экенин айтат. Сүйлөгөн сайын кандай ойлоп жатат дегендей Уркуяга көз кыйыгын салат. Уркуя улам тыйып турат, болбосо чапчаң эме эми эле барып жанжал чыгаруудан тартынар эмес.

Бир маалда, баягы мис табакты чапкылап ойноп жаткан Кеңеш камчы менен колун чаап алыш үнүнүн болушунча ыйлады. Анын ыйы үйдөгүлөрдүн сөзүн бөлдү. Айниса чуркап барып бөбөгүн көтөрүп алды. Так көтөрүп алууга анын шайы жетпей, эки колдон жерге сүйрөлтө кармал эшикке карай кетти.

– Баргыла. Дүрбөлөң чыгарып кереги жок бекерге. Эчтеме деле болгон жок. Кулактар душмандыгын көрсөттүп жатышат. Анысынан эчтеме чыкпайт. Партия мен жакта. Мен актыгыма, партияма ишенем.. Чаап алат бекен мени кулактар, жасалма күнөө коюп?



Уркуя ордунан турганда баарысы кагынып-силкинип тура жөнөшту. Үйдө өздөрүнөн бөлөк эч ким калган жок. Баланын ыйлаганы басылып, баягы мис табакты кайрандан чапкылап кирди. Анын чендейген курсагы чамбыл ала болуп чыттанат. Өсүбүрөөк калган чачынан чылпылдала тер чыгат. Эчтеме менен иши жок, колунда камчы, астында табак болгонуна ыраазы. Айниса болсо бирдеме айтаар бекен дегендей апасынын көзүн тиктейт. Апасы күлүмсүрөп турат. Ошо күлүмсүрөгөнү жакшы. Антип күлүмсүрөгөн кезде апасы татынакай. Өзгөчө уурттарына түшкөн бырыштарын жактырат. Көңүлүндө ал бырыштарды санайт. Ошол бырыштар аркылуу жылмаю агып келаткансыйт. Андай кезде көзү бир бөтөнчө көркүтүү болуп кетет. Кирпиктери былк этпей, анын ары жагындагы карек туптунук. Минтип турган учурунда Уркуя апасынан сөз да сурабайт, мойнуна да асылбайт, өпкүлөбөйт дагы. Так апасына окшоп жылмайгысы келет. Андай чыгабы жылмайышы, чыкпайбы аны билбейт. Кызы атайылап туурап жатканын эне байкайт. Билмексенге салат. Антишин жактырат. Такыр кабак бүркөбөшүн, каалаганын жакшы жөрөлгө катары баалайт. «Айнисам чоңойсо боорукер, шайыр болот», – деп ойлойт. Өз башынан өткөргөн кыйын күндөрдү, жакыр жаш кезин ага каалабайт.

Жаман болду. Эртең көрөр күнүбүз эмне болот? Кулактар таш боор, аяшпайт, – деп келатканда:

– Аябай эле койсун кулактар. Алардан ырайым күткөн эмесмин эч качан. Мен дагы аябайм. Жөн отурчу, бала-нын жүрөгүн түшүрөсүң. Барчы, Айниса, эшке. Ойночу, – дейт Уркуя кызын алаксыткан болуп Айниса ан сайын апасын кучактайт. Эшикке кетүүнү каалабайт. Апасынын кулактар жөнүндө дагы бирдеме дешин самайт. Кулактар душмандык кылып жатканын түшүнүп турат. Мадалы жөнүндө сөз боло калганда чоң балта менен бычырата эт чаап жаткан аны элестейт. Кабагы бүркөлөт. Кулак деген ошондой болот экен дейт. Атасы эч качан анткенин көргөн жок.

— Кулактар жаман. Чоң бычак менен мал соёт, — деп Айниса эринин чормойтот. — Мен көргөм. Барч эттирип башты эки жарат экен. Мадалы деген ошентет. Ошо кулак ээ, апа?

— Ооба, кулак.

— Мен чоңойгондо кулактарды бар эмеспи? Айылга жолотпой ал-ы-ыс кубалап ийем. Жаман көрөм кулактарды. Алар басмачыларга болушат, — дейт Айниса, эненатасынан уккандарын кайталап. Уркуя кызынын сөзүнө ыраазы болот. Бүбүкан апа такыр сөзгө аралашпай казан аяк жакта журөт. Жумабай каза тапкандан бери мында көчүп келген. Колдоштун үй ичине, балдарына каралашкан ошо.

— Чай ичип алсаңарчы, балдар!

Бүбүкан апанын сөзү Айнисага деле жага бербей калды. Ордунан ыргып туруп ашкана жактан бир момпосуй алыш келди. Аны ақырын апасынын оозуна салды. Уркуя кызына ыраазы болуп катуу кысып ептүү.

— Ме гой, — деди тиштеген боюнча момпосуйду кызынын оозуна сала берип.

— Сен кулактардан коркпойсун, ээ апа?

— Кулактар куруп калсын. Алардан эмнеге коркмок элем.

— Сен аларды айылдан кууп жибересиц ээ, апа?

— Ооба айланайын.

— Мына, апам кууп жиберет! Кулактан апам коркпойт!

— деп Айниса алакандарын чапкылап бийлеп жиберди.

Астыга самоор жаңы келгенде эшикten эки-үч аттын түрсүлдөгөн табышы чыкты. Аңгыча так эшик астынан:

— Уркуя барбы? Чыга кал бери! — деген Абдылда уулунун үнү угулду. Бир балекет болгону турганын байкаган Колдош:

— Уркуя жок. Эмне жумушуң бар? — деген болду.

— Бармын!

Уркуя эшикке чыгып, атчан төрт кишини көрдү. Алардын башында баягы Бахтыбаев. Үсөнов көчөдө калыптыр. Эки киши болуп алар короого кирүүдөн даай албай турат.



Уркуяга эч ким учурашкан жок. «Сен сүйлө» – дегендай тыштагылардын баарысы бир бириң карап калышты. Бахтыбаев акырын Абдылда уулуна көз кысты. Ал ороц этип:

- Уй кана? – деди.
 - Кайсы уй?
 - Калкоздун ую.
 - Калкоздо болбойбу калкоздун ую.
 - Сиздеги ую кайда дейм калхоздун?
 - Калкоздун ую жок менде.
 - Калкоздун жүгөрүсүнө сатып алган уочу?
 - Кандай жүгөрү?
 - Сиз кампадан алган он эки бут жүгөрү болбойбу.
 - Он эки бут жүгөрү алыпмынбы? Ага уй сатып алыпмынбы?
 - Он эки бут жүгөрүгө эки уй, бир бәэ, бир эчки алганаңызды айтам.
 - Он эки бут жүгөрүгө ошонун баарысы келет бекен?
- Мындай суроону күтпөгөн Абдылда уулу какала түштү. Жооп бере албай мукактанды.
- Кеп баасында эмес, алганыңыз жөнүндө сөз болуп жатат. Бериңиз уйду. Каршылык көрсөтсөңүз башкача сүйлөшөбүз, – деп Бахтыбаев күпүлдөдү. Абдылда уулу жанданып калды.
 - Эмне дейсиз эми? Алгыла короодон уйду! Кажылдашып отурууга убак жок. Ай, эмне деп жатам мен?

Ээрчили келген кишинин бири уйканага кирип, анда байлануу турган уйду жетелеп чыкты. Эчкини чечип жиберди эле, какылдап какшап мараган бойдон жибин сүйрөп тышка качты. Аны бир киши кубалап кармай албай жүрдү.

– Ташта!

Уйду тиги киши короонун ортосуна жетелеп келгенде Колдош чыга калып ач айкырык салды.

– Таштабайт!

– Таштайт! Мен таштатам!



- Катыныңа бакыр!
- Басмачылар! Кулактар!
- Оозуңа карап сүйлө, Колдош! Ким басмачы?
- Сен! Атаң Абдылда паңсат болгон, сен басмачы!
- Айда уйду эшке! Мунун сүйлөп турганын!
- Ташта дейм!

Колдош чепендей чуркап барып уйду жибинен алды. Жетелеп бараткан киши әкөө жулкулдаша түштү. Эринин оюна койсо жандан кечип турат. Уркуя сак эле:

– Колдош, тийбе. Алышсын. Кийин жооп беришет. Чатак чыгарба. Жалаа жаап араң турган әмелдердин чырагына май тамызба, – деди такыр ачууланганын байкаттай оор басырыктуу сүйлөп: – Алам дегендеринин баарысын бер. Багып тургула ошо уйду алпарып. Жоготсоор төлөмөрүнө каларыңарды унуптагыла.

– Эмнеге берем? Бул менин адад малым!

– Колдош! Ачuu – шайтан, акыл – дос. Уруш менен жеңе албайсың. Алам дегендеринин баарысын бер. Басмачылар ыйлабай коюшту беле?

– Сиз бизди басмачы дейсизби? Бул сөзүңүз учун сизди мен жазага тарттырам. Обкомдун полномочунун басмачы деш эмне экенин билип коюңуз!

– Обком сиз эмес.

– Мен Обком! Мен!

– Ишенбейм. Эгер чын эле сиз болсонуз, Обкомго жарыбаппыз.

– А-а, уктуңарбы Обкомго сөз тийгизгенин?

– Мен обкомго эмес, сизге сөз тийгизип жатам. Сиз кулак окшойсуз!

– Менбى? Ушу мен кулак бекенмин? Айда уйду! Чыгарбыла үйдөн! Үйүн кампага айлантыла! Ой, эмне турасыңар? Мен эмне деп жатам?

Колдош буркан-шаркан түшө баштаганда Уркуя ақырын колунан кармады.

- Үн чыгарба. Оюна келгенди кылышсын.

Калч-калч этип Колдош дубалга сүйөнүп отурат. Бұбұкан байбиче бир чай чыныны колуна кармаган бойдан жатып калды. Айниса:

– Бербейм уюмду! Ташта уюмду! Ата, уюмdu алыш баратышат. Апаке, әчкими кубалап жүрүшет! – деп чаңырып үйдун күйругуна жармашып көчөдө баратат. Капкайдагы бир чоочун кишилер жетелеп баратканын малда болсо сезип, үй улам үйүн қарап өңгүрөп мөөрөп калат. Ан сайын Айниса чыркырап ыйлайт. Эки жактагы кошуналар эшик алдынан башпакташып күбүр-шыбыр. Эшикке чыгуудан коркуп турушат.

Биякка келерден мурда эле ким әмне қылууну бөлүштуруп коюшкан окшойт, бири үй жетелеп, бири әчинин артынан түшсө, калгандары Уркуянын үйүндөгү эмеректерин баш аламан алыш тышка ыргытып кирди. Баарыдан дагы далай азапты башынан өткөргөн Бұбұкан апанын күйбөгөн жери күл. Тишин қычырата ичен сыйзат. Бука челигендей болуп үй ичи бырыксып чакчелекей. Казан-аяктар калдырап чынылар сынды. Самоор жыгылып, ысык суу агып жатты. Камчы-манчысы менен баланы Айниса көтөрүп алыш тышка кетти. Чатак чоңго ырбап жатканын байкап баягы чыркыраган үнү басылып, жаагы жап болду.

– Көп кордобогула. Өзүбүз чыгаралы, бұлұндүрбөгүле бүтүн буюмдарды. Таман акы, маңдай терибизден курап тапкан эмеректерге андай мамиле қылбагыла, – деди Уркуя бир маалда чыдай албай. Үйду челип ырытып жаткандар тартына түшту.

Аздан кийин Уркуя менен Колдош эмеректерин жөө ташып башка бир жесир катындын үйүнө көчүп киришисти. Алардын үйү буудай төгүлгөн кампага айланды да калды.

Мин тогуз жүз отуз учүнчү жылдын жыйырма сегизинчи сентябрь. Каарын чачкан бүгүнкү күн Уркуянын журөгүнүн толтосуна бычак ургандан катуу болгон.

Кара баркыт чыптамасынын, демейде чыпыйып бүчүлөнүп жүрчү жаркыраган ак седептерин бүчүлөбөгөн. Жүрөгүнө тушташ, чыптамасынын ичиндеги кипкичине чөнтөгүнүн оозу дагы ачык. Аны эрикпей отуруп тиккен ак жип чубалат. Анда, жүрөгүнүн кагуусун күн-түнү тыншап Уркуянын партбилети жатчу. Жүрөк сырын мунөт сайын текшерип турчу партбилет әми Ибраимовдун столунун тартмасында калды. Кантип берди аны Уркуя? Аны өзү да билбей калды. Чөнтөгүн апчып бир булкканы эсинде, анан караса, Үсөнов кармап турат жылмайып. Бахтыбаев тике карай алган жок. Дембелеп суу ичип, ары бери басып турду. Такыр башка кишиге карматууну ыраа көрбөгөн партбилетти Ибраимов менен Үсөнов кармады. Дагы канча киши кармалап көрөрүн ким билсин...

Бая рапкомго келатканда күн ачык беле? Бу жаан кайдан келди? Жаанбы, же Уркуянын жашыбы? Капкара булут асманга туруп алганын карасаң! Эшматка окшойт чаарайып! Заматта жоголуп кетти.

Дале чыптамаңды бүчүлөгөн жоксуң. Бардыгынан кымбат заттан ажыраган соң, сага баары бир болдубу, Уркуя? Ат мингеници да байкабай калдың. Райкомдун жанында турган бир карыя түшүп калган камчыңы алыш келип берди. Камчынын түшкөнү, ал киши алыш келип бергени сен үчүн түш. Кайда баратканың билесиңби? Тар көчөгө түштүң, аякта кимиң бар? Көз алдыңдан Үсөнов, Бахтыбаев, Ибраимовдор кетпей койду го. Абдылданын Тешебайы менен кармашып келатасың, оюнда... Ал алчысынан түшүп турбайбы. Атайы Мадалыны Тактекке жиберип материал жыйнатканын, Эшмат, Козу, Токтосун, Шариптер артынан калбай аңдыганын эстеди. Жоолугу желкесине түшүп кеткен. Жаан шатыратып төгүп турат. Бу жаандын кубаты кетип калганбы?

Кайда келгенсиз, Уркуя? Атың эбактан бери арык боюнда оттоп жүрөт го. Атайы келген жоксуң. Санаа айдалап ушунда алыш келди. Көзүңү ачып карачы айлананы. Эгини орулган талаа жатат. Жаан жаады менен анда

бир жан жок. Момунда бирөө эшекчен арык бойлоп келатат. Анын ордуна сен дагы эле Эшматты көрдүң. Ал баш калкалар жай табалбай качты... Аны кубалагандай өндөндүң... Сен аябай суу болдуң. Ушунчалық мүңкүрөгөндөй баш белең? Экөөбүз сүйлөшөлүчү.

– Мынчалық шалкайып кала турган жөнүң кайсы Уркуя?

– Шалкайганым жок. Күч жыйнап жатам.

– Ушинтип да жыйнамак беле күчтү? Боюнду жыйып, айланың карасаң боло.

– Айланы мени карап турганы да жетет. Менден үмүт эткен жер, мени медер туткан жер жалооруп карашын мен сүйүп турат дейсінбі. Баарын жер берген. Партибилетим да жерден өнүп чыккан. Ал жердей күчтүү болчу. Жүрөгүмдүн кагышын тегиздечү. Ысық менен суук, кайғы менен күлкү бардыгын сицирген белеттин орду бош калды. Жүрөгүмдүн орду бош калгандай сезип турганымды байкасаң боло. Үмүт, умтулуш, жениш, айтор, бардыгы ошондо жатчу. Жүрөгүмү баскан болуп аны кармап көрүүнү адатка айлантып алгам. Райкомдон чыккандан бери далай мертебе эски адатым боянча басып көрдүм жүрөгүмдүн тушун. Партибилетим түгүл, жүрөгүмдүн какканы сезилбейт.

– Чагылган тийип, береги келде кылып өстүргөн бир түп талдын тымтыракайын чыгарып жиберди. Ушундайды көрдүң беле, Уркуя?

– Жалгыз тамыры калса кайта өнүп чыгат ал дарак. Белеттен ажыраган мени айтпайсыңбы...

– Сен үмүт менен жашачу элең, аның кана?

– Баары белеттин ичинде болчу. Өзүмдө эчтеме калбай калды окшойт.

– Сени көрсө душмандарың күлбөйбү, Уркуя?

– Көрбөсүн деп ушу жерге келдим. Жердин көзүн көрмөйүн үйгө кантип барам.

– Жердин көзү болобу?

– Көзү болбосо кантип жашап турмак эле. Ал мага жылмайып карайбы, түнөрүп карайбы, көрүшүм керек.



— Ана карачы! Жердин көзү ушул эмеспи?
— Кана?

Асмандағы булат чарт-чурт жарылган муз өндүү бытчыты чыкты. Құн көрүндү. Құндұн нуру бардыкты жылмайтты. Құндұн бетинен Уркуя Колдош менен өзүн көрдү. Колдош Уркуяны көтөрүп алыштыр...

— Көрдүңбү?

— Көрдүм. Ал сүйүүм менин. Менин бардык тилегим ошондо, жарыкта. Колдош экөөбүз ошо құндөн эки тамчы болуп жерге түшкөнбүз. Аナン жерден өнүп чыкканбыз. Тамырыбыз жерде әкенин билбекендөр бизди коркутуп-үркүтүп жатышат. Жер әмнеден коркот? Ачууланса силкинип коёт. Аны кайдан билсин алиги артыбыздан аңдыган душмандар?

— Өзүңдү жер эсептейсиңби, Уркуя?

— Чыккан жерим жер, баар жерим жер, жер болбогондо әмнемин. Ошондуктан муңбасмын. Жаан көрөм, бороон көрөм, аナン жаркыраган құн көрөм. Чагылғандын огу жердин бир тал мурутун қүйгүзгөндүр көп болсо. Карабы мобу мейкинди. Қеңдиги ай! Ал менин пейлим! Карабы мобу жердин чоңдугун! Ал менин күчүм!

— Элтең-селтең эткен Колдоштун әмнесин жакшы көрөсүң?

— Ошо элтең-селтең эткени жакшы. Башкалардын бири да антип элтең-селтең эте албайт.

— Сен аны сүйөсүң. Сүйүү деген әмне?

— Сүйгөн кишиден сура әмне әкенин. Сүйүү деген «баланча-түкүнчө» дегендин айтканына ишенбейм. Сүйүү күч жеткис, сөз жеткис нерсе. Күч жеткен, сөз жеткен сүйүү кичинекей болот. Чоң, түк ой менен камтууга келбegen, жердей кенен, сулуу, улуу сүйүүлөр жөнүндө тилеген жакшы. Билсең, адамдын өз жаратылышы сүйүү.

— Партиядан чын эле чыгарыштыбы сени?

— Жок. Белетимди тартып алышты. Алар чөнтөгүмдөгү белетимди тартып алышты, ниетиме жазылган белетимди тартып алууга күчтөрү жеткен жок.

– Азаматсың, Уркуя!

– Антип айтсаныз мен таарынып калам. Мактана турган эчтемем жок. Адамдын баарысы, өзгөчө өзүн коммунист эсептегендер ошондой болуу керек. Партиянын иши не жан-дили менен берилгендиги учун мактанса, өзүн коммунист эсептебей эле койсун, андай киши. Белет алгандан тарта коммунист деп эсептебестен, биротоло ал ишке пейлин салгандан тарта коммунист эсептеген дурус. Партбилети менен чайкоочуларча мамиле кылгандар жокпу?

– Сен алсыздык кылдың. Күчтүү болсоң чыгарышпайт эле.

– Калп айтасыз. Мен күчтүү болгон учун чыгарышты. Душмандар алсыз киши менен күрөшпөйт. Күчумду чыңап коюшту, кетирмек түгүл. Ким менен кантип күрөшту мурдагыдан бетер билип калдым. Билсеиз, ушул күндөрдө досторду да сынап алдым. Үч түрдүү дос көрдүм. Аш дос, иш дос, баш дос деп атадым алардын түрлөрүн. Аш дос менен иш дос кадам сайын табылат. Баш дос табылуу кыйын. Баш дос бирөө эле экен, а да болсо Колдош. Мен минтсем, «ал эриң» деп айтарсың. Бардык эр баш дос боло албайт. Мен көргөн азапты төң бөлүшүү кайда. Мадымардын Тешебайы, Адынанын Мамашасы, Мамаюнустун Гайвалысы да баш дос боло алышпады. Көрсө алар иш дос экен. Коркуп калышты ачык чыга алышпай. Балким жаңылышаармын, балким кези келгенде катуу турушар... Ачык чыкса алар талоонго түшүп калышканы турат. Бир эсептен күч сактаганы он. Бардыгын бир күнү сүйлөтүп, кийинкиге эчтеме калтыrbай коюш жакшы эмес. Ал эми Колдош экөөбүздүн бактыбыз бир күнү туулган. Биздин тагдырыбыз, таалайыбыз эгиз. Ал мага эмнеси менен жагарын билбегеним учун кызык. Кокус билип калсам анчалык татуу болбос беле.

– Күрөшүүнүн ордуна неге башты жерге саласың?

– Күрөшүм эми башталды, анык күрөшүм. Ушу башты жерге салып турушумдун өзү чоң күрөш. Багынган-кайгонуму эртеңки күн белгилейт.



– Мобу келаткан ким? Колдошпу?

– Ооба.

– Ал кантип тапты, мында жүргөнүүздү?

– Кызык экенсиз. Табалбаса Колдош, баш дос болобу.

Жер сүйлөгөндөй болду. Теренден акыл чыгып жаткансыды. Дүйнөдөгү бардык нерсе күлүндөп тиктеди. Демек эч нерсе кайгырбаптыр. Уркуя партиядан чыкпаганы ошо. Жөн эле партбилетин тартып алышкан турал.

Асмандагы кара булутту шамал бырыкситып айдаганын карасаң! Шамал кайдан чыкты? Колдош келди. Тизесине дейре шалбырап суу, баткак. Отугун чечип, колуна карман алыштыр. Биринчи сөзү эмне болор экен?

Колдош сөз айтуунун ордуна асманда жаркырап учуп бараткан күнду тиктейт. Баягы көргөн таңкы күнду эси-не түшүрдү го!..

Эки жакка баткак чачып бирөө келди атчан. Ал Абдылданын Тешебайы жиберген киши. Уркуянын атына келди. Уркуя эмне дээр экен. Жолго чейин бир топ жер.

Тиги киши жетер замат аттан түшө баштаган Уркуяны сыйлаган түрдө карай берип:

– Жолго жетип алсаныз эже, – дейт тиги атка келген киши.

– Сизде айып жок. Алып кете берициз. Ат көтөрүшүн оордогон менен жер көтөрүшүн оордошпойт, оордош колдорунан келбайт. Ат болбосо жер минип барам. Жер жеткирет мени.

Атты жетелеп тиги киши кетер замат Колдош баягы бир кыз кезинде көтөргөндөй Уркуяны так көтөрдү. Жаанга былчылдап эзилген эгин талаасында арыштай басып баратты. Күн эбегейсиз жаркырап тийип берди. Асмандан бүркүт учуп өттү. Эмнеге мынча ал суктана тиктеди? Таң калдыбы, ыразы болдубу? Эмнеси болсо да алыш-алыш учуп жеткен жерине ал айта барат, Анын көзүндө бул экөөнүн сүрөтү калды.

Бир денеде уч жүрөк кагып баратканын карачы. Уркуянын, анын боюнdagы ымыркайдын, Колдоштун жүрө-



гү чогулуп Колдоштун үстүндө баратат. Жүрөктөр ырдайт. Жүрөктөр бир бири менен сүйлөштөт. Ким суктанбасын муну көрүп!

- Ырдаймбы Уркуя?
- Сен качан ырдачу элең, Колдош?
- Өмүр бою ырдап келатам. Өңүмдө түгүл түшүмдө да ырдайм.
- Мен уга элекмин го.
- Күндө угасың, Уркуя. Менин ырым көз карашымда. Саа кылган мамилемде.
- Мен айттар сөздү айттың. Дагы сүйлөчү.
- Кай бир түндөрү ойгонуп алыш тиктей берем, тиктей берем... Карапты түндө көрүп тургансыйм. Дем алыш жатышың бүтүндөй ыр. Үйдүн ичи жылуу, жарык болуп кетет. Сүйүү деген ушбу деп коём.
- Мен айттар сөздү айттың. Сүйлөчү.
- Кечээ сага талаадан апкелген гүлдестени албайт элем. Муну карасам да сенин көзүң күлүндөп турат, аны карасам да сенин көзүң күлүндөп турат, бардыгын жыйнап көтөрүп алдым. Сен кыдырып кеткен талаада көзүңүн мээрими калган эмеспи.
- Мен айттар сөздү айттың. Дагы сүйлөчү.
- Атын алыш кетти. Бизди кыйналсын дешти, ылайда жөө басып. Бизди турмуш көндүргөнүн кайдан билишсин.
- Апам эмне деп жатат?
- Унчукпайт.
- Унчукпаганы жакшы. Жарыктыктын көзү ыйланганда дагы күлүндөп турат.
- Мына, жолго чыктык. Ырдап берем эми.
- Түшөйүнчү. Көргөн киши эмне дейт.
- Уркуяны көтөрүп алыштыр дейт. Көтөрүп алыш келечекке баратат дешсин. Экөөбүз бир-бирибизди өмүр бою көтөрүп, алга сүрөп келатабыз.
- Ырдасаң ырда.

Колдош ырдады. Ал үнүн кыңылдатып чыгарды. Ал сүйүү жөнүндө ырдады. Бирде калкып, бирде зыпыл-

дап, бирде толкуп чыккан анын үнүн айлана укту. Айланасын тоо курчаган эгин талаасы мурдагыдан сулуу, кең боло түштү. Ыр канаты экеөнү тен көтөрүп баратты. Уркуянын пейлин бул ыр так ушу талаадай кеңеитти. Кольдоштун ыры батып бараткан күндүн ысыгына эрип кетти. Ошол тараптын баарысы ырга айланып калгансыды. Сүйүшкөн жардын сүйлөгөн сөзү, ырдаган ыры, баскан-турганы, кылышк-жоругу бүтүндөй ыр болот тура.

— Мен сенин бул ырынды өмүр бою угуп келаткансыйм, Кольдош. Бир сөзүн калтырбай жатка билгенсийм.

— Бул ырды мен сенден үйрөнгөм. Сен бүтүндөй эле ырсың.

— Өзүм басайын. Өзү басканда жердин күчү, кеңдиги, түрүктүүлүгү сезилип турат.

— Бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт. Баягы кан жол, баягы баса жүргөн бут.

— Ана ай чыкты, Кольдош.

— Ал баары бир күн эмес. Айга каткан сүйүү салкын болот Биз күнгө катканбыз.

Уркуя чөнтөгүнө кол салганда урунган бир газетаны жерге таштады.

— Ал эмне, Уркуя?

— Жыйырманчы сентябрдагы «Советская Киргизия», «За какие грехи» деген болуп... Жамандап жазган болуп... Бир сөзү чын болсо десең.

— П. В. деген киши жазыптыр. Ким болду экен?

— Кулак да. Өзү кулак болбогон менен кылган иши кулактын иши. Абдылданын Тешебайы эмне айтса, баарын жаза бериптири.

— Кийин, сенин ишиң акталганда, ушулардын баарысы жоопко тартылса болду го. Киши өлтүргөндү да атып коюнун ордуна кээде толуп жаткан мыйзамды таап сактап калмайы бар.

— Күнду карачы! Жерди эритип жиберди.

— Ал менин ырым.



– Дүйнөнүн оту ыр. Жер шары жалаң ырдан турат. Топурактын жыты ыр буркурап турат. Адамдын жүрөгү өмүр бою ырдап кагат.

– Дүйнө ыр болгон үчүн сүйкүмдүү, ошондуктан танбайсың. Ыр болбосо, баары муздак болор эле.

– Жылдыздар күндөгүдөн бүгүн көп экен. Быжырап, сулуу экен, карачы!

– Дагы көбейөт. Алар атайы бизди көргөнү чыгышты. Биз аларга кичине-кичине күн болуп көрүнөбүз. Биз чын эле күнбүз.

– Күн!

– Күн!

– Жашоонун өзү күн.

– Ырас, жашоонун өзү күн.

10

Кар лапылдатып жаап жатат. Бороондун боздогону да бөтөнчө. Жагууга отун жок. Жепирейгөн жаман кепеде Колдош менен Уркуя эки баласын белчесинен жуурканга ороп сандалда отурушат. Үйдүн ортосуна жасаган сандалдагы чок буттарын жылтыып, сууктан арачалайт. Болбосо өзгөчө Айниса менен кичинекей Кеңеш эбак томугуп кетер эле.

Буттарды сандалга сунуп коюп отурган бул үй-бүлөнүн сөзү эбак айтылып бүткөндөй тымтырс. Кезек кезек Айниса тынчтыкты бузуп бирдеме деген болот. Анын айткан кай бир сөздөрү гана кулакка кирбесе, көпчүлүгү айтылган бойдон жоопсуз калат. Бүлбүлдөгөн билик шам үйдүн ичин араң жарык кылат. Акталбаган үй ичи киргилт тартып, сандалды айлана отургандардын кебетеси албарстыдай көрүнөт. Уркуя менен Колдоштун кабактары бүркөө. Бүгүн январдын сегизи болуп калгыча жакшылык жышааны болгон жок. Бияк-тиякка кылган аракетинен эчтеме чыкпады. Мындај чакта өткөн-кеткендөр эске түшөт. «Эмне үчүн миндет райкомдун катчысы

Ибраимов? Мен ага өткөн жылы июнда арыз бербедим беле? Мадалы, Эшмат, Шарип Козу, Абдылда уулунун мага көз караштары коркунучтуу экенин айткан элем. Мени булар соо коюшпай турган түрдөнөт дегем. Берилген арыз каралууга тийиш эмеспи. Неге карашпайт? Ибраимовдун өзү ушулар менен байланыш болуп жүрбөсүн?» – деп ойлойт. Колдоштун ою такыр бөлөк жакта: «Уркуяга кыйын болду. Ай-күнү жетишип турганда мындай алаамат башка түшүп, же үйүбүз жок, бирөөнүн жаман кепесине баш калкалап качанга дейре чыдайбыз? Атаганат, жарк этип акталып калар күн кана. Жадырап, жайнаган күнү аман-эсен көз жарса кана. Курсагындагы ымыркай дүйнегө келгенде кабагыбыз жарык болор күнү бар бекен. Эл катары, андай улуу күндө бар-палактап жыт чыгарып, келим-кетим болуп, тарттырып жиберген үйүбүздү кайта алыш, опур-топур болор күн келсе? Келгендерди тосуп, кеткендерди узатып жүрсөм кана. Ай, ишенбейм. Ишеничтен күнөм санап баратам. Биринчи күндөрү бат эле акталчудай, кайта ордун алчудай, баягыдай ишине кирчүдөй өндөнгөн. Кулактар кутурган карышкырдай даңқаңдап көчөдө жүрүшөт. Уркуя каматкандардын баары бошонуп алышты. Баарыдан кыйыны – Уркуянын кабагы бүркөлүшү. Барган сайын түнт болуп, көөнү ачылбачу болду. Сыртында маа билгизбөөгө тырышкан менен, калп эле кара күчкө андай-мындай деген менен, акталуудан үмүтүн үзүп бараткандай. Маа окшоп бакырып жибербеген менен ачуулуу болуп баратканы кабак чытыганынан билинipp турат. Боюнда бар эме бияк-тиякка жол жүрүп аракет кылууга да жарабайт. Өзүм аракет кылайын дейм, ыгын билбейм. Азыр абалыбыз кыйын. Эртеңки күн эмне болот? Кулактар муну менен жөн жатышпайт. Дагы бир шумдукту ойлоп табышат. Ак жердөн күйүүдөн азап эмне бар? Же башка кай бирөөлөр өндөнүп калкоз мүлкүнө кол салса десен. Эчтемеден эчтеме жок туруп...» деп ойлогон Колдош аялына көз салса, ал жылмайып турат. «Кудай

жалга, жылмайды. Бир жакшылык болот экен», – деп өз ичинде сүйүндү. Үйдүн ичи жарық боло түштү. Атаганат адамдын кабагындай, күлүп, кубанып турган кезиндей жарық эмне бар дейсисү дүйнө жүзүндө.

Түрдүү ышкырык салып бороон эшикте ызылдайт. Терезе деп аталган тешикке тыгып койгон жаман жаздыкты шамал учура койду. Кар бурганактап үйдүн ичине кирди. Кичинекей Кенеш бакырып ыйлады. Колдош бекитүүгө тырышты. Уркуя ордунан араң козголуп бороонду тиктеди. Топонду куюн сапыргандай болуп, карды бырыксытып кирип жатат шамал. Бул кар эмес эле, ызгаар эмес эле өзүнүн көрүп жаткан күнү окшойт. Мындан жаман сууктарда калганда чым этпеген Уркуя, тerezеден кирген суукка чыйрыга түшкөнүнө ызаланат. «Тим кой урсун! Бырыксый берсин! Колунан келгенди кылып алсын. Дагы ары жакта калган-каткандарын ээрчите келсин!» – деп айткысы келет. Эки баласы көгөрүп-татарып жуурканга житип кеткенин көрүп, тым болот. Эрбен-сербең этип Колдош терезени бүтөйт. Күңк-мыңк этип бирдеме деген болот. Анын сөзү Уркуянын кулагына кирбейт. Кандайдыр бир узак жол элестейт, дүкүлдөтүп поездде кетип бараткансыйт. Бүбүкан апа үшүп, эбак катып калган эмече тиги бурчта соксоёт. Кың деп сүйлөп койбайт. Күүгүмдөн бери козголгон жок. Сыңар тизелеген боюнча мелтирейт. Ал бүтүндөй бир дүйнөнү аралап жүргөнүн ким билиптири...

– Кар ээлигип кетти го жарыктык. Мындаидай кышты көрө әлек болчумун көп жылдан бери, – деп кобураган болуп Колдош терезени бүтөгөндөн кийин баягы ордуна келип жылацайлак бутун сандалга салды. Сөздү дагы Айниса чыгарды. Бүгүн мектептө бир өзүнө окшогон кызы аны ызалаған. Апасынын куугунтукталып жатканын айтып шылдындалған.

– Апа, сен чын эле эми айылдан кетесиңби? – деп сурады.

– Ким айтат аны?

– Бир мени менен окуган кыз: «Апаңы кубалап жиберет. Ал кулак болот. Түрмөгө салат баарыңарды. Сен түрмөдө кантип жатасың?» – деди. Мен уруштум. Оозго муштап калдым. Апам кетпейт дедим. Биз кулак эмеспиз, сiler кулаксыңар дедим. Ачуума тиет, жөн койсом. Уруп-уруп салдым. Ыйлап жиберди. Анан, апасы келатат бир маалда. Качып кеттим. Мен жеткирбейм анын апасына. Жакшы кылыптырмынбы апа? – деп суарын сурал коюп, анысын дароо унутту да, кайта башкага түштү:

– Мен чоң-чоң болгондо сени багам. Кантты көп-көп апкелип, чай менен берем, ээ апа?

– Бересиң кагылайын. Тилегиң болоюн. Сен бакпаганда анан мени ким багат. Сен чоңойгондо билимдүү болосуң. Душмандардан биздин өчтү аласың. Көрбәйсүңбү кулактар күч алып басмырлатып турганын. Тоокканадай ужурөгө камалып калбадыкпы. Эртеңки сабагыңа даярданар жерин болсоочу кур дегенде. Ушул кезді эсиңен чыгарба. Душмандар кандай ырайымсыз болорун билип жур. Ырайымсыз бол душманга.

– Ырайымсыз болом. Мен чоңойгондо аларды камап-камап салам. Бүбүкан апа катып калбаптыр.

– Жатсаңарчы балдар, – деп үнүн карғылдантты бир маалда.

– Сен бардыкка ырайымсыз болбо, душманга эле ырайымсыз бол.

– Ошентем апа.

Баштарына жаздык коюшуп, ошо отурган жерлеринде эле кыйшая кетишти. Сандалдын чогу өчүп калган менен орду муздай элек. Ал көпкө дейре муздабайт. Бут жылуу турса адам суукка үшүбөйт эмеспи.

Ошо отурган жеринде бир жууркан жамынып кыйшайган Бүбүкан апаны Айниса шам өчкөндөн кийин жомок айтып бер деп кыйнады. Ушундай кыйын күн башка түшүп турган суук түндө эмненин жомогу. Кемпирдин жомокко түгүл өчтемеге көңүлү келбайт. Такыр көшөрүп болбой койгондо «ач экен, ток экен, бар экен,



жок экен... бир абышка, кемпир бар экен», – деп үнүн карғылданта баштаганда эшик тарсылдагандай болду. Шамал уруп жатат дегиче болбой бирөө Колдоштун атынан чакырды. Майрыйып-чойрюп араң турган эшик илинген эмес, илгичи деле жок болчу. Ачылып кетти, да, артынан бир караан көрүндү.

– Жатып алдыңар беле? – деди эшиктен келген киши, чарт эттире ширенке чага берип. – Колдош барсыңбы?

Келген Адынанын Мамашасы экен. Кыйладан бери дайынсыз болуп кетти эле, келгени дурус болду.

Баягы билик шам кайта күйүп, бардыгы баш көтөрүштү.

– Тұнде келгениме капа. болбо, Уркуя! Күндүз келсем бирде бирөө көрүп, әл оозунда элек барбы, алда кандай сөз чыгарат деп тұнде келдим. Қырсық буттан чалганда тетири карап кетти дебе, шарт ошондой. Сактанбасақ болбойт. Саа ойлогонду кулактар маа ойлобойт дейсинбі. Өзүңөр билесиңер, басмачынын колуна түшүп кетип, күн сайын жан кулактын учунда жургөндө, иле менен аман калдым го. Коёндун далысын ачып кирдим, төлгөчү болуп. Арам иштүүлөр коркок болот. Андай-мындаидесең ишнене берет. Дал тамак астыга келгенде кокуй жоо жакадан ала турган болду, деп дүрбөтөр элем. Тамактарын жебей качышчу. Жандарын жай алдыrbай турганымын. Ошентип отуруп бир күну далайын курчattyрып салдым қызылдарга. Ошондо өлбөгөн азыр өлмөк белем. Коркту деп ойлобогула, күч сакташ үчүн келбей жүрөм. Күнөөгө жаап жиберишпесин, Уркуяга жамап туруп бир тобубузду дейм. Учур келсе бетке айтабыз. Бабырап отурбай келген ишимди айтайын. Обкомго Тройкага арыз бериш керек экен Уркуя. Алар калыс текшерет деп уқтум. Азыр дагы кеч эмес. Кемесия келсе биз турабыз го. Кантип эле ак кишини ак деп айтуута жарабайлы. Өзүңөр бара албасаңар, алпаруучу кишини табуу милдети менде, – деди Мамаша. Ушуну Уркуя ойлогон эмес. Қөңүлү жарық боло түштү. Андан соң Обкомдун астындағы Тройкага арыз жазып отурушту.

– Эмнеден баштасак?

– Уч-төрт айдан берки көргөн кордуктан баштаса кантет?

– Жок. Кемесия келсе көрөт! Сөздү чоюп отурбай ток этер жерин айтканыбыз оң. Орусча жазылса сонун болор эле.

Кыргызча алды менен жазып алсак, орусчалата салыш кыйын эмес. Хашиф турбайбы. Құн десең құн, түн десең түн жаза салат. Азыр чакыра салсак кантет?

– Кой Мамаша, бороон түндө дүрбәтүп болбайт. Бардык менин үстүмөн жазылган материалдар мага каршы уюшулган жаатчылыктан келип чыккан. Арун уулу Эшмат, ага окшогон бир топ кулактардын кыянатчыл үгүтү. Алар менин жок кылгысы келген. Ошол максат менен жыйналыш өткөрүшкөн. Анда менин тагдырым жөнүндө маселе карашып, чечим кабыл алышкан. Тап күрөшүндө каттуу кармашкан жалгыз аял деп жек көрүшөт мени. Ушундан артыктын кереги не. Кемесия келип калса терип-тепчиң болгондун баарын айтпай жаныбыз жокпу.

Сөздү сулуулап отурушкан жок. Уркуянын айтканындей кылып арызды кыска жазышты.

* * *

Арыз текке кеткен жок. Аз убак өткөндө Обкомдун көчмө Тройкасы келди да, Уркуянын үстүнөн жазылган бардык материал кара ниеттик, душмандык менен жүргүзүлгөн ушактын негизинде түзүлгөн экендигин далилдеп, кайта Уркуяны партия катарына калтырып кетти.

Уркуя акталгандан кийин бардык баягы кырдана түшкөн кулактар кайта шыйпаңдай баштады. Жолобай калгандары кайта айланчыктап Колдоштун үйүнө үйүр болуп кетиши. Ошол кезде Уркуяны Борборго жөнөтүүгө камынып жүргөн, Колдош. Құндөрдүн биринде Куба-Сай станциясына дейре жөнөтүп барып, Ошко узатууну Анаркулдуң Шарибине тапшырып, өзү зарыл иши чыгып айылда калды. Станцияга жетер замат эле Шарип арак

и chip, кызып калды.

– Канчага өткөрдүң жасалгаларыңы? Алтын, күмүш сөйкө, билериктериң көп деп уккам, акчаны боолап алдыңбы? Эмне кыласың акчаны, же бизге окшоп арак ичпесең, – деди тийише, сойкөнө сүйлөп.

– Кой, Шарип, аш ичкенде акыл менен ичкен оң. Көргөн киши эмне дейт?

– Эмне десе ошо десин. Өз башым өзүмдө. Сен ачуума тийсөң барбы? Өлтүрүп коём, жиним келсе!

– Сен өлтүргөнгө өлүп калгандай мен улак белем. Оздон чыккандын баары сөз бекен?

– Эмне, коркомунбу? Өлтүрө албаймбы? Моминтип эле өлтүрүп салсам чаап аласыңбы мени?

Кончунан чоң канжарын Шарип жарқ сууруп алыш таптаганда Уркуя бакырып качты. Ай-күнү жетишип турган бечара кайдан каттуу чуркамак эле, жер арбыбайт. Үнүнө күч чыгарат. Станцияда иштеген бир абышка чуркап жетип:

– Ташта бычагыңы! – дебегенде оңдурбайт болчу.

Ошо бойдон Уркуя Борборго жөнөбөй калып, кечинде үйүнө келсе, Колдош:

– Кеткен жоксундубу? – деп чоочуп кетти.

– Душманыма ишенип кошуп жибересиң. Ак көңүлдүгүң качан калат сенин. Өлтүрүп коё таштады Шарип. «Токтосун экөөбүз» – деп баратып сөзүн чолок кайырды. Экөөлөп мени жайламак болушкан окшойт.

Уркуянын көзүнөн жаш агып кетти. Колдош күнөөсүн мойнуна алыш, башын жерге салды.

– Жаңы туулган баланын сөзү болобу, болбойбү?

– Абдан болот.

– Койсоң. Төрөлгөнүнө беш күн болгон ушу Колдош менен Уркуянын ымыркайынын сөзү бар дегени турасыңбы?

– Билсең, анын сеникинен көп сөзү бар.

— Обу жок калп айттың э.

— Карабайсыңбы, маа ишенбесең. Ана, Колдоштун кобураганын тыңша, жалынып-жалбарып үйрүлүп үстүнө түшүп жатат. Чымчымга келбegen мурдун өзүнчө сөз кылды. Чаң ата, эне, таята, таенесинен тартып өзүнө, Уркуяга чейин далай жакын кишилердин атын атады. Алардын өң-түстөрүн элестеп өткөрдү. Мурунун бирөөнө окшоштурду, таенесинин мурдуна окшоштурду белем. Кабагын, көзүн өзүнө, окшоштурду. Канча кылган менен эркек бала өзүнө окшогону, өзгөчө кабагы менен көзү өзүнө окшогону ага жагат го. Эринин тим эле Уркуянын эрини деди. Ары жакта жалаяк жууп отурган Айнисанын ичи тартынбай койгон жок. Кур дегенде бир жери окшосо болбoit беле. Окшоштукту эки-үчөөнө бөлүп берипп атасы, ага арттырбады. «Жуубай коёрмун жалайыгын», — деп Айниса, өз ичинде кайнады. Уркуянын кыраакы сезими байкабай койсунбу. Колдоштун жаңылып жатканын эскертип, ымыркай так эле Айнисанын өзү экенин айтты. Айнисага ошо керек. Чуркап барып, баланы чымчып өөп жаткан атасынын колун какты. «Кимге окшош экенин жакшылыктуу билбейт, анан соороткон болуп коёт. Өзүмө бер», — деди. Ырас эле, ага окшош, белем. Бири чаң, бири кичине эки бала. окшошо түштү. Же баланын балалыгынан окшоштугу болову.

Колдош таппаган сөздү Айниса тапты. Ай, баланын санаасындай, баланын тилегиндей кенен нерсе барбы! Кичинекей ак чүпөрөктү төрт бурч кылышп, бүктөй салды. Ал ак мектеп. Куурайдын башына бир кичине айрым чүпөрөктү байлай салды. Ана, ал басып баратат. Ал кайдан өзү бассын. Айниса колу менен бастырып жатат. Ал так ушу бешикте жаткан ымыркайдын мектепке бараткан кези. Коңгуроо болду окшойт, чуркады го болжолу. А-а, Айниса эбак эле мугалим тура. Ана, папкасын көтөрүп келбедиби. Ымыркай кечигип калды, эми эмне болор экен? Ана, эшик ачылды. Башпактаган бөбөгүн Айниса каардуу тиктеди. Бөбөгү кириүүгө даай

албай турду. Ымыркай аңғыча ыйлап жиберди. Эси-дарты мектепте болуп жаткан Айниса бөбөгү бешикте жатканын эсинен чыгарып жибериптири. «Ыйлаба, кир» – десе.болобу. Эне-атасы анын сөзүнө маани берген жок.

Бала ыйлады. Бул үйдөгүнүн боюн чымыратты. Ушунчалық жакшы угулду. Баланын үнү ай! Ушунчалық айыпсыз, ушунчалық тунук!

Бешикке эңкейип Уркуя баласын эмизе кетти. Жаныканы калбай бала әмчекке жабышып кылкылдатыш со-руп кирди. Эне бала эмизип жатты. Ал ак сүтүн эмизип жатты. Сүт әлеби? Тилегин, тазалыгын, үмүтүн, адад әмгегин эмизип жатты. Эненин көзу баланын чопулдан ган эрининен кетпеди. Жүрөктүн күчү, келечеги сүт менен кошо ийилип, саалып жатты. Анын денеси алтын-дай эриди. Аңғыча бала тойду. Бул арада Колдош эмне деди, Айниса эмне деди, Бүбүкан апа эмне деди? Укпай калды Уркуя. Аны ымыркай такыр бир башка, тынчтык, тамыры балкылдап, көлкүлдөп каккан кызык дүйнөгө алыш кетти. Болжолу, бала энесин аз убакка эритип, чайкап, мурдагыдан жашартып, тазалап, чыңдал алды. Бала эмип жатканда кулакка угулбаган, жалаң жүрөк, сезим өпкүлөгөн миндеген ыр саптары кубалашып денесинде ырдан, кан тамырлары менен агып жүрдү. Балага ийип берип, эне энеден кайта бир туулду. Анын көзүндөгү учкун да эрип кетиптири. Мөлт этип жерге төгүлгөнү турганын карасаң. Беттеринин кызыл нурларынын демейде ары тереңде жашынып жаткандары кайкып, калкып үстүнө чыгыптыр. Пай-пай, эненин адам билбес сырын бала тышка серпип чыгат белем!..

Колдош бурчта чөгөлөп отурат. Анын жылмайышы бөтөнчө. Ошо жылмаюсунда толуп жаткан сыр бар. Жыйырма тогузунчу январда Уркуя төрөп, бир чечилген бечара. Опур-топур көбөйүп, эл кумурскадай чубаганына ыраазы болгон. Атаганат, анын тилеги менен эл тилеги бир тура. Бир кезде, Уркуя жок жалаадан азаптартып жүргөндө, так ушундай тилек тилеген. Катын-

калач айтып отурган сөздөрдүн көбүн ошондо өзү сүйлөгөн. Алардын, сөздөрүн Колдош кулагына жазып алды. Аны күн сайын, saat сайын, ай сайын укса жадабайт. Эми дагы ошону угуп отурат.

Үй толо аялдын ичинен чачы куудай, тиши буудай болгон бир байбиче башын·ийкеп, Уркуяга карай күлүндөйт. Анын айттар сөзү белгилүү. «Ушу сени ушунча азапка салар эби жок эле. Челкейип боюнда бар кезинде ары, бери кубалап...»

– Жаман болсо да өз үйгө жетеби. Ишиңер ак эле, минтип бапырап отурасыңар. Өз төрүндө көз жарганы жакшы болбодубу Уркуянын. Ботом бирөөнүн үйүндө киренди кирип отуруп... койчу, анын жүзүн ары кылсын. Деле көнбөйт экенсиң ботом. Ары өтүп, бери өтүп эле биякты карасам кайрылгым келет. И-ий, атаң көрү кан-тейин! Жок эмеспи Уркуя дейм. Кампага айлантып салышпады беле үйүн дейм. Боздоп, сыздап кетет жүрөгүм. Ушундай абалга келтиргендин жилигин чагып-чагып жибергим келет. Ал кайда антер менде. Тиякка барсаң да күбүр-шыбыр, биякка барсаң да күбүр-шыбыр. Бир-бир жамандыгын уксамчы дешет баары. Борбордон чоң келиптири, райондон чоң келиптири, кыйыктап жатыптыр дешет. Эмне дейсиң. Эмне кылса. өз эрки. Бизден кыйын билгени бардыр деп тим болосуң. – А-айланайын, Уркуя! Өмүр берсе ырысың алдыда. Кайта калыбыңа келип минтин төрүң бапырап турат. А-ай Бүбүкан байбиче! Кудайга жалына бер байкүш, бактың бар экен, Актан күйүп кеткендер деле болот. Өзү киришпегенде Уркуя дагы сандалат болчу, – дейт бир кемпир моюнду созо, элге угуза сүйлөп.

– Бээ сойсоң боло Колдош, мындай алчыңан кайра түшүп турганда! Казы-карта чайнатсаң боло, тишим кычышып турат, – дейт бир королу чымчыктай борсойгон кичине зайдып.

– Ушу сенин бармактай кардың тойбайт! – деп аны бирөө кагат.



Ал кезде эки-үч зайып эшикten кирет. Баланын бетин жаба калат кармап турган Айниса. Жулкунуп-улкунуп эле качырып көргөнү келаткан кара катындын астын колу менен тосо:

— Көрүндүк бер. Көргөзбө Айниса, бебөгүңө көрүндүк бербесе, — дейт бирөө.

— Көрүндүк бербей әмне, мен әлден кем бекеммин. Уркуянын уулун көрүндүк бербей кантип көрөйүн ботом, Мына көрүндүк, обол мурун баланы көрсөткүлөчү.

Баланы көрөт, мурдунаң чымчып өбөт.

— Эне-атаңдын ырысы бол. Уктап жатпайбы меми-реп. Ай Кенеш! Бөбөктүү болгонуң билесиңби? Алай-ымбы бебөгүңү?

— Ие! Бербейм! Апа, алам деп жатат!

Кенеш чындал элө коркуп, бебөгүңүн жанына келет. Тосуп чыркырайт.

Так ушуларды эстеп Колдош жыргап отурат. «Бала болсо да жаман сөздү билет. Ыраа көрбөйт башкага», — деп коёт Колдош.

Уркуя ымыркайга көйнөк тигин отурат. Келечегине кам көрөт. Айниса бала терметет. Бала ыйлабаса деле терметип жатат. Ал ошо бешик терметип отуруштан ырахат алат. Бүбүкан апа Айнисанын айрылып кеткен көйнөгүнүн ийин тигишин жөрмөйт. Ал ортодо Кызыл-Кыя жөнүндө сөз болот. Колдош жаңы эле андан келген.

— Мамаша менен кенешсем, Караванга көчсөңчү де-ген ой айтат. Ылайык көрүп калдым анын оюн. Үй из-деп, көчсөк кантет, Колдош? — дейт Уркуя.

Колдош жер карап азга отурган соң, анын сөзүн колдойт:

— Райымкулдин Акматы жолугуп, так ушундай ой айтты. Сени менен дагы сүйлөштүм дейби. Кичине бала торолгучча чыдабасак болбойт го, — деп Колдош оюнда-гысын айтат.

— Жаткылачы балдар.

Бүбүкан апа анда-санда үн чыгарчу балдарына. Айт-кан сөзү эки болчу әмес. Анын сөзүнөн кийин үйдөгү-

ләрдүн баарысы: «жат жаттан кабар келсе, уйкунун мазасы кетет», – дегендей болушту.

Уркуя эшикке чыкты. Айдын жарыгын! Каткан кар жарк-журк этип жуунуп, тазаланып жаткандай. Айыл тыптынч. «Январь өтүп, февралга айланды. Учунөн төртүн карай кетип баратат. Эртең ымыркайдын төрөлгөнүнө алты күн. Бат эле чоюёт, бат эле адам болот. Мунун заманы биздикиндеги болбайт. Эшикке чык-сам элендеп эки жагымды карап, дагы кайдан балакет чыга калбасын деп жанды кулак учуна кармаган, ар кадамы кармаш менен өткөн биздей кайдан болсун. Бах, жердин сулуулугу ай! Мындай сулуу түнду көптөн бери көрө элекмин. Койчу, мындай түн болуп эле жүрөт го, мен байкабай калып жүргөндүрмүн. Иш деп жүрүп дайында байкабай калып жүрөм. Илгери айылдын адамдары көбүнчө дөндө отуруп күн өткөрушөр эле. Биз чондордун жанынан өтүп кээде карасак, баягы мындан мурда уккан эле сөздөрү, баягы эле адамдар көрүнчү. Алардын күнү кеч кирбей зарыктырчу. Отура берип күндөн жадап кетчү. Неге ошентишчү? Ооба, ал оокаттуулар болчу. Томаяктардын күнүндөй кыска күн жок болчу. Иштеген ишин бүтпөй калып, таң саарынан кайра туруп, шашып баратчу. Менин атам ошентичү. Ошенткен менен этеги эки болгон эмес. Таалай аларга жылмайып коюп качып, кармайын дегенде жылт коюп жок болуп жүрүп отурчу. Закым окшош болчу, өмүр бою жеткирбegen. Эми ошо томаяктар кырданып турат. Анык эл ошо томаяктар тура көрсө. Адам эмгектениши менен адам эмеспи. Бу кимдин ити, жаагын жанып какшанган? Биздин ит эмне болгон? Байлалуу ордунда турабы, же?...» деп ойлоду Уркуя. Ызгаардын илеби ага сезилген жок. Бая бала эмизген бойдон көкүрөгүн топчуланган эмес. Чыптаамачан тышта жүрдү. Баскан сайын кыртылдаган кардын үнүн! Те түштүктө Тактөк, Көузан тоосун карачы, асмандан өсүп жерге түшкөнсүп! Атаганат, ошол тоонун боорунда кызы чагы калды го. Жакыр болсо да жак-

шынакай кыз чагы калды! Ал тоого далай чыкпадыбы. Адыраңдап агып жаткан кашка суусунан жата калып ичкен кездеричи! Ушунчалық таттуу болуп, көңүл чай-кап кетчү. Мүнөздү ошо суудан, күчтү ошо тоодон алган бейм, Уркуя. Сулуулукту так ошо туулган жери берген да. Уркуяны чакырып жаткандай каратканы ошондон. Қөк шиберге сойлоп уктаганда... өзү да шиберге айланып калчу. Эчтеме астына салбай ошентип жерге жатып жүрүп жердин кубатын боюна сицирип алган тура. «Мени тиктеп турасың. Мени унутпайсың. Унуга турган болсоң мендей кыз табат белең Тактек? Менин энем Бүбүканбы, сенби? Энемдин, менин энем да сенсиң. Энем экөөбүзду эгиз туугансың, Тактек! Ким койду экен Тактек деп? Аты сонун. Башка сонун жайлардын аты кулагыма анчалык кирбейт. Меркет-Муркут десе, баары бир Тактектей болбайт. Айнисага, Кеңешке, анан бешикте жаткан ымыркайга Меркет-Муркут Тактектен жакшы угулат. Береги жылжып аккан кара суу Тактектин адыраңдаган тоо суусунан артык сезилет. «Киндиң кирим жууган жер», – деп ошондуктан айтат тура», – деп ойлоп Уркуя туулган айлынан көз албай турду. Қөптөн бери барагай калган. Таарынып жаткандай сезди. Сезиминин түпкүрүнөн чыккан бир күч ошо жакка чакырды. Орду-түбү жок болуп урап калса да баягы өзү төрөлгөн жаман тамдын ордунан бир отурса, кыйшайып жатса, баягы тоого чыкса, чуркаса, кенен-кенен дем алса, кадимкидай жата калып суу ичсе!.. Кур дегенде жарым saatka бала болсо!.. Шордуу атасынын мурзесүнө баш ийип өтсө...

Тагдыр ошо экен, дагы азырак жарык көрүп турган жок. Уркуянын ал жөнүндө көп ойлогон ою ичинде калды. Ата-эненин карызын акташ үчүн кезегинде кант, чай алыш барыш аздык кылат. Бүтүндөй бир чок дүйнөнү тартуулласа да аздык кылат. Аны билет Уркуя. Ошо тилегине жетпей калды. Эми кара чым басып калган атасын үшкүрүнүп ойлоодон башка арга жок. «Уркуя! Оу, жакшы кызым! Көрүнүп койчу мындай, кайдасың?» –

деп зонк этер эле атасы, азга көзүнө чалдыкпай калса. Бир күндө миң айланып өзүн курмандыкка чалып жалынчу. Дүйнөдө кызына келаткан түрдүү балекетти жолдон тосуп өз мойнуна жүктөөгө даяр эле. Бапырап-тапырап тамак-ашы төгүлүп жатпаган менен пейили төгүлүп турчу. Ошондуктан ток эле Уркуя. Ошондой атасы да жердин астында калды. Келет экен, кетет экен адам деген. Не болсо да андай ата дүйнөгө экинчи туулбайт.

Уркуя көчөдө басып баратты. Тигинде Жабылды кыры дүңкүйүп жатат. Суукту суук билбей уктап жаткан жандуу нерсеге окшойт. Анын башы чыгышта, куйругу батышта өндөнөт. Кајакты караса да баарысы чакырып жаткансыйт. Жалаң Тактек әмес, бул аймак бүтүндөй төрөгөн го Уркуяны. Бул аймак эле әмес, бүт аалам төрөгөн го Уркуяны.

Айдын жарыгы әми нөшөрлөп жаады. Мындай ай нуру жааган түндөрдүн сулуулугун айтпа! Айдын нурун кийинип бараткан Уркуя. Ал әми ырдап жиберсе!

Асмандан жылдыз учту. Анын куйругу чубалжып далај жерге сүйрөлдү. Аздан соң анын изи да калган жок. Болгон. нерсе жоголдубу, же башка бир жакшы дүйнөгө учуп кеттиби? «Адамдын өмүрү мындай болбойт. Ал башка дүйнөгө учуп кетпейт өлсө. Ал өлгөндөн кийин да элде журөт Бирөөнүн сөзүндө, бирөөнүн көзүндө, бирөөнүн ишинде жашайт. Такыр жоголо турган болсо адам туулмак беле. Элдин өмүрү бирине экинчиси тизилишкен, чаташкан тор. Андан эч киши чыга качпайт. Баары бир, бир көзүнө илинип калат», – дейт Уркуянын ою. Мындай өзү менен өзү кеңешкен кездер жакшы. Өз оюн өзү кашкалап, жоруптап, анан чечтеп жатпайбы.

Колдош Уркуянын артынан удалаш эле эшикке чыккан. Кыз кезинен бетер аялына тигиле тиктеп турганын кара. Азыр Уркуя бүткүл көркүн чачкан кездей сезет ал.

- Ай сулуу ээ Уркуя?
- Ай сулуу әмес, жер сулуу. Айга өмүр бышмак беле.
- Айга өмүр бышмак беле?..

– Сен сулуусуң баарынан. Адам сулуу.

Анча-анчасына чейин Кольдош ойлогон эмес.

– Бала ыйлап жатат Уркуя.

– Бала эмес, шамал.

– Мага бала ыйлагандай угулду.

– Мага ай экөө болуп кеткенсип турат.

– Түндө жаман да жакшы көрүнөт. Биздин тамдын сулуулугун!

– Антип айтпа, Кольдош. Байыр алыш турган соң, жаман болобу. Жүру жаталы. Биз бармайын апам бурчта катып отура берет.

Кеңешти коюндарына алышып, Уркуя менен Кольдош супага жатышты. Супа терезе жакта болчу. Андан баш көтөрүп караганда короонун ичи алакандагыдай көрүнчү.

– Мен таенем менен жатам. Таенемди жакшы көрөм, – деп Айниса кемпирдин төшөгүнө жүгүрүп кирди. Алар төмөнкү капшытта, жерде. Ортодо бешик. Аяктан да, бияктан да сооротуу үчүн ошондой коюшту. Ўй ичи тымтырс. Жаткандан аз убак өтпөй бала ыйлап, чуркап жетип Айниса терметти. Ага ошо эле керек белем, ыраазы болуп тып басылды. Ал сооронуп калгандан кийин да азга терметип туруп Айниса таенесинин койнуна кетти. Кемпирдин каржайган арық, чоң денесин кучактап жатып жүрүп көнүп калган. Аны менен жатканда уйкусу абдан таттуу. Бул үй-булө жаткандан кийин сүйлөшчү эмес. Ошондуктанбы, бат укташчу.

Түн бир маал болуп калган эле. Ўйдөгүлөрдүн баары уйкуда болчу. Кородон ат табышы түрсүлдөп, бирөөлөр келгендей болгонун Айниса сезип бала эмеспи, ага маани бербей кайта үргүлөдү. Аңгыча дүп-дүп этип бир-экөө аттан түшкөнсүдү. Бул табыштан бешикте жаткан ымыркай менен Кеңеш гана ойгонгон жок, калгандарынын баарынын көзү ачылды. Бир балаа болуп кетчүүдөй сезилген бул жоруктан чоочуп баш көтөрүп Уркуя карай бергиче каалга карс-карс этти, да, кулап түштү. Ай-уй дедирүүгө чама келтиришпей үчөө-төртөө атылып үйгө

кирип келишти. Бирөөнүн колунда жалтылдаган чоң канжар. Калгандарынын колдорунда таяк. Калдайган бирөө бетин жоолук менен таңып алыштыр.

Төшөктөн ыргып туруп бакырууга камынган Бұбукан. апаны бирөө таяк менен кош колдоп төбөгө басып калды эле, солдоюп кулап, дымы чыкпай калды. Қемпирдин эки колун жоолук менен чие таңып оозуна чүпөрөк тыгып, өзү жамынып жаткан жуурканын башына кептеп салды. Айниса бурушуп, ошо таенесин чүмкөгөн жууркандын кондулунда. Тигилердин қыбыр эткен қыймылын қыя кетирбей, ай жарыгына салып қарап жатат.

– Колго түштүңбү, жыла-ан? – деди кирип келгендин бири, бычагын жаркылдата Уркуяны карай басып. Уркуя баш көтөрө калды.

– Жылаан сендей болот, тилинен уу, бычагынан кан диркиреп! – деди Уркуя тилин тартпай. Ал кезде үйгө киргендин бирөө Колдош менен алышып калган. Анын шилтеген бычагынын Колдош мизинен кармап, қызылала кан жая бергенине карабай тырмышат. Темир ченгелдей болгон күчтүү кол анын билектерин бириктире кармап сындырып баратат:

– Отур тизе бүгүп астыма! Жаныңды тартар жан алгычың келди! Айт ыйманыңды! – дейт ал кезде баягы Уркуяны качырган эме тишин қычыратып.

– Душманыма тизе бүгүп көргөн эмесмин! Тоз-зоку! – дейт Уркуя.

– Эмне акийнек айтышкандай аны менен, чал курмандыкка! – дейт бетин пардалап алган бирөө.

– Сыйыр бет парданы! Мени тике кара эр болсоң?! Көзүң көзүмө чалдыкса өрттөнүп кетет! – деп Уркуя чап чачтан алган каракчыга каарданат.

– Акча кана? – дейт бетине парда тартынган эме.

– Акча жок.

– Бар акча. Билерик-сөйкөлөрүнү саткансың, уч мин сом бар. Чыгар акчаны бери!

– Акча жок. Керек болсо аркы уйду ал.

—Акча!... Мобу кекиртек кантер экен, бербесен?!...

Кыйкылдата чоң кол менен муунта бири кармап, бири бычак мизи менен алкымга тарта баштайт.

— Кан соргуч, сой, муузда!

— Соём!

— Эл қалат, мен өлсөм!

— Элби? Сенин элинди!...

— Акча дейм!?

— Акча, акча?!... Жаны керек мага шуркуяны! Жаны!... деп берки қыдыгый бойлуу чымыр эмеси Уркуянын чачынан апчый кармап супадан сүйрөп түштү. Уркуя ич көйнөкчөн эле. Сүйрөлүп келатканда көйнөк дырт этип айрылып кетти. Эбелектей болуп, эки жырткычтын колунда Уркуя, өйдө, ылдый серпиле берди. Конур чачы ай дальысына төгүлүп, терезеден тийген ай жарыгына салып караганда, кара баркыт жапкандай көргөзду. Бул учурду тиктеп, жууркандын конуулунан аңдыган Айнисанын көзү ирмелбей, катып калгандай болду. Анын дени өлүп, демин ичине тартып, қың дебеди. Суу тийген кирпи болуп бүрүшүп, жууркандын бир гана бүктөмүнө сыйды.

— Тартасыңбы кулакка?! — деди алиги қыдыгый бойлуу, чымыр эме, Уркуяны сүйрөп, үйдүн дал ортосундагы сандалдын жээгине алып келип, кадимки койчо анын оозун колу менен кемәэчтей кармай берип.

— Тартам! Дагы... дегенден артык Уркуя сүйлөй алган жок. Күчтүү кол аны тумчуктура кармады.

— Тарт кулакка!

Қыдыгый бойлуу чымыр эме канжар менен Уркуяны алкымга коюп алды. Уркуя қың этип унчуккан жок. Туптунук, таптаза каны диркиреп ай жарыгына чагылышып жалт-жулт эткенин Айниса даана көрүп жатты. Колдош канча кармашкан менен тигилерге алы жеткен жок. Дал босогонун жанында койчо мууздалып қыркырап-шыркырап жатты. Үйдүн ичи кан жыттанып кетти.

Күрсүйгөн эме сандыкты бир чабуу менен эле быркыратты. Капкагы майдалынып жерге түштү. Апчый-ап-

чый кармап, сандыктын ичиндеги буюмдарды, кийимдерди эшикке ташып, биринен сала экинчиси кирип, чыгып жатышты. Жууркан, төшөк, тамак-аштан, күрүчкө, майга дейре, айтор колго илингендөн кыя өтүпшөдү. Эшик астына жеткенде, оозун байлаган шоона үзүлүп кетип, баштыктан өрүк чачылды. Дабырап, уйдүн ичине өрүк толо түштү. Бирөөнүн чоң буту Айнисынын колун тепсеп өттү эле, кыз кың дебей, жер менен жер болуп жата берди.

Үй ичин тайгандай шимшип, тазалап, өлтүрчүүсүн өлтүрүп, алчуусун алып эшикке чыгышканда Айниса суусардай сууруулуп акырын ордунаң турду да, лып супага секирип чыкты. Эшик астындагы килийсанын тирөөчтөрүндө жулунган эки ат байлануу туруптур. Үйдөн алып чыккан буюмдарды шашып-бушуп таңып жатышат. Шапа-шупа таңып, атка арта салышты да, чаптыртып атка минген бойдон шарт жүрүп кетиши.

Айниса калч-калч этип, эмне кылар айласын таппайт. Апкаарып үйгө араң кирди. Төрдөгү бешик ыргып барып улагага жатып калыптыр. Эне, атасынын өлүгүнө даай албаган Айниса, четтей басып таенесине жетти. Кемпирдин колу аркасына катып калгандай. Чие байланган жоолукту тырбаландаш колу менен чечейин десе, алы келбеди. Жан алекетке түшүп, тиши менен чечип кирди. Колун чечип, анан караса, оозуна чүпөрөк тыгып коюшуптур. Чүпөрөкту алып ыргытканда кемпир үшкүрүп жиберди.

Аздан кийин әкөө эки жагынан чыгып, Кольдоштун бооруна кысыла, арчындалып байланган колдорун чечүүгө кылган аракеттеринен эч натыйжа чыккан жок.

Кольдоштун эң акыркы коркурагын уккан соң Бүбүкан апа чыдабай эшикке жүгүрүп чыкты:

– Союп кетти-и-и! Кырып кет-ти-и!



ТӨРТҮНЧҮ БӨЛҮМ

1

Жарты кесим лимондой болуп асманда ай баратат. Анын нуру астында береги аткананын короосу, кыштын суугуна тоңгон, иретсиз жаткан андагы комгоктор, жакшы тырмалбаган, баш аламан чачылган кашектер да өзүнчө сулуу көрүнөт. Атканада байлануу турган он беш аттын күртүлдөтүп чөп жегени угулат. Анда-санда бирде бирөө бышкырган болот. Анысы санаасыз, ток экенин белгилейт. Мындай тынч түндө караңгы аткананын ичинен чыккан андай бышкырык кызык угулат.

Аткананын короосуна кире бериштеги жаман кепеде эки атчынын кобураганы угулат. Анын бири Бектемирдин Бакири, аны эл «Силкип кой» деп аташат. Бала кезегинде талаада эгинин оруп кеткен аңыздан машак терип жүрүп бир башты кармап алса кара күрт бар экен, чагып, өлдүмтальым менен зорго жаны калган. Ошондон бери колуна эмне кармабасын силкип, текшерип калмай адаты. «Силкип кой» деген сөз ошондон калган. Анын жанындагы Абдынын Ишматы. Аны айылдагылар «Сакал» дешет.

Эсине түшө калды белем, Бакир койнунан бирдеме алып каадасынча силкип жиберди эле, оролгон жоолуктун ичинен бир алма топ жерге түштү. Айдын жарыгына салып бат эле таап алды да, эки-үч мертвебе катуу силкип, анан белиндеги курун чечти. Курун дагы кагып силкти. Ошондон кийин гана алманы ага аябай сүртүп, таза болгонун текшерип айдын жарыгына салып көрдү. Алманын кабыгы жылтырап турду. Анын сырын билген Ишмат таңыркаган жок. Ушу кыштын күнү алма кармап турганы гана кызык көрүндү. Аздан соң Бакир алманы маки менен тарактайдан бөлүп кирди. Ай жарыгына салып тептегиз бөлүп болгон соң:

– Ке. Маңа бирөө берди. Қызыл-Қыядан апкелиптири, бая. Жытын буркурап. Ишмат ашынам менен чогуу жейин деп апкелдим. Алкымыман өтпөдү. Ке же. О-о бир жылы... деп капкайдагы бир тарыхка түшүп кетти. Ко-роосунда баягы бир жылы беш түп алмасы болуптур. Айтымына караганда андай алма оодой менен чыкпайт. Тим эле бир чакырым жерге жыттары буркурап турчу экен. Анын сөзүн тамшана тыңшап Ишмат жатат. Алманын буркураган жыты эшиктин ачыгынан ургансыйт. Көйкөлгөн ыраңдуу алма арасында жүргөнсүйт. Аңгыча топ этип бир чоң алма башына тиет. Чоочуп кетип караса, Бакир дагы эле сүйлөп жатат. Ишмат чоң кара сакалын манжалары менен бириндете тарайт. Чала байка-ганга ал алкымын эки колдоп тырмап жаткандай көрүнөт. Анын ошентмей адаты. Атка чөп салып жатканда дагы ишин таштай коюп сакалына асылып калат. «Жулуп таштайсың, койсоңчу азга. Тынчтык берсеңчи азга, байкуш сакалга», – деп Бакир аны тамашалаганын койбийт. «Эр кишинин кусуру сакалында», – деп Абыды уулу деле кенебейт.

Бакир сунгандын бир жука тилим алманы берки колуна ала берип:

- Эй, кара курт! – деп койду.
- Кана!

Бакирдин колундагылары ыргып, өзү андан бетер так түйүлүп кетти. Чарчап, зордугуп келген аттай силкинип, аナン бардык жерде жаткан төшөнчү аталган чапан-чу-пандарын кагып жиберди. Ишмат билмексен болуп бир тилим алманы оозуна салды да, аナン сакалы менен алыша кетти.

– Тамаша кылам. Қыштын күнү кара курт болчубу. Жат жайыца. Жанынын таттуусуна не бересиң?!

– Ой, айван! Ой, кесел! Билип туруп кылганың ушубу? Сенин курсагыңы эште теппесем элеби?..

Чуркап келип жаса-буса тепкен болду. Антип опуза кылганынан берки былк эткен жок. Таңдайга салган бир ти-

лим алманын ширесин шимип жаркыраган ай жарыгын тиктеди. Андан башка Бакир дагы эмне деди, уккан жок. Аздан соң курбусу келип жайына жатып калганын көрдү.

- Алмаңан кичи?
- Бербейм. Балекет же!
- Балекет дегениң алмадай таттуу болсо, бере бер. Жейм.
- Ме. Коркутпай жүр, бычак ыргып, бирөөбүзгө тийсে эмне болот.
- Эмне болмок эле, өлөбүз. Ажал жетсе, алмага кап-деле өлөт.
- Ошо кезде бир ат окуранды. Ал бирдемени сезгендей, чоочугандай болуп окуранды.
- Астында чебү барбы? Алып баратып, адатыңча сил-кип салган болбогун, башка жакка.
- Салгам. Сакалыңы тырмалабай, ишенбесен, көрүп кел барып.
- Чычалап кетесин да анан, тамаша кылам. Экөөбүз жайлых менен сүйлөшпөй калганбызы. Күн суук болуп турат, э? Чапаныңын бириң берчи Бакир?
- Пайдасы тийбеген бир боо жүндүн кереги не. Сакалыңы жамын.
- Суктанып жатасың го. Азырак бөлүп берейимби.
- Тырмалап отурбай эле койдум. Өзүңө буюрсун.
- Эй!
- А!
- Жөн жат.
- Тамашаңы кой дейм, Ишмат. Жиниме эми тийсөң барбы?..

– Жиндициңби?.. Мен кара курт көрүнүп турамбы көзүңө? Жүдөгөн кара курт чаккан, болбосо жылдырбай салмак.— Ишмат тигинин кыжырына тие бермей адаты. Эркинче сүйлөдү. Бакир жайына койду. Баягы маки менен тарактайдан бөлүп алган алмасын эрикпей бир тилимден оозуна салып, шимип жатты. Айдын шооласы жаман кепенин боорунда жылып, бирдеме издеп

жүргөнсүдү. Тамдын боорундагы мыкта илинип турган камчы даана көрүндү. Ай нуру ошо камчыга келип катып калды.– Карабы, ай шооласын. Сага окшоп кагынып-силькинип жатты эле, эми тынчып калды. Сени туурап жатат дебесин деп уялды.

– Сени менен тең карагай эбак куурады. Сен куурабас болдуң, Ишмат! Элүү сөгизге чыктың, эбиреп ээгиг тынбайт, пайгамбар жашына келгенде тартсаңчы тизгиници.

– Сени менен тең карагай көйкөлүп турат. Бала эмессиңби сен. Элүү жетиде кезимде мен тестиер баладай болчумун.

Экөө ар түркүн жактан чымчышып, капкайдагы кычыткы сөздөрдөн сүйлөп жатышты. Сарай кайтарып жаткан соң, уктап калбоо максатында ошентишти. Кичинекей терезенин сынык көзүнөн ыркырап урган ызгарар күндөгүдөн бөтөнчө суук. Өзгөчө Бакир чебелектейт. Шырымал эки чапанды бирин экинчисине үлөштүрө жамынып, кымтыланып тынчы кетет. Ишмат былк эт-пей ай нурун тиктейт. Айдын нуру акырын жылып, үй ичиндегини кылдаттык менен байкап жаткансыйт.

Аткана, айлана соккон чоң коргондун бетине жамай салынган. Дал чоң көчө жагында дарбаза бар болчу. Дарбазада кулпу. Кулпуну кечинде Бакир өзү бекиткен.

– Дарбаза бекиген, э Бакир?

– Бекиген. Ишпенбесең көрүп кел. Эмне, бекибей калгансып турабы? Айтып берчүүң бар эле, бирдеме деген жокпу? Ой, тырмабачы бай болгур, сакалыңы! Алдырып салбайсыңбы, антип кордук тартканча.

– Кана тырмаганым? Тарап атса...

– Кол менен тарамак беле. Тарак сатып албайсыңбы. Карт-карт эттирип, котур болгон эмече... Куйкам курушат уккан сайын.

– Куураган кабыктай болгон куйкаң курушканда кантет? Куйкаңан кесип алса кан чыкпайт, э, Бакир?

– Отко бышкан май карындей сенин, куйкаңан кан дир дей түшөт. Биздин башта кайдан кан болсун...



Эки ат тебиштиби, түрс-түрс этип, анан бирөө чыңырып кишинеп жиберди. Эки атчы тең орундарынан ыргып турушту. Барса, бардыгы жайлансып калышыптыр, күртүлдөтүп чөп жеп жатышат. Карапы болгон менен атчылардан аттар чочушпады. Эң аркы четте турган темгил көк жорго гана чөп сурагандай окуранды. Ырас эле астында чөбү жок экен.

Аттын тер жыты мурунга уруп, беденин жыты менен кошул-ташыл болот. Мал жандуу кишилерге мындай жыт жагымдуу.

– Салып койдуңбу, Бакир?

– Ооба.

– Беркилердин астын текшердиңби?

– Менин райисим өндөнбөй, өзүң текшерип койсоң боло. «Анака кылдыңбы, мынака кылдыңбы?» – деген болуп токчайбой.

– Кара курт чагып алат, ха-ха!

– Өлгөнүңдө күл!..

– Бакир чындалап ызаланат. Аны сезген Ишмат астынчуне түшө баштайт. Акыры Бакир жибип, жоошуп келатканда алиги темгил көк жөнүндө, ал быыйл канча жашка чыкканы жөнүндө сөз болот. Беркиден кеп билгендей дымак менен Ишмат:

– Төрт азый быыйл, – дейт.

Ал туулганда Бакир жылкычы болчу. Көз алдында чоңойгон. Тигинин көз көрүнө шыптыртып жатканына жаны күйөт. Канчалык далилдейин деген аракетин кагып Ишмат деле укпайт. Атайылап эле шылдыңдай баштаганын сезген соң Бакир:

– Дөөдүрөй бер, тилицин жетишинче, – деп эшикке жүрүп калат.

– Ким дөөдүрөгөн?

– Сен!

– Сен!

– Жөк, сен!

– Дөөдүрөгөн андай эмес, мындай деп туруп!

– Эмне, урасыңбы?

– Бас қаңқылдабай!

– Сен бас қаңқылдабай!

– О-о, эргул, тултуюп калган тура, бултуюп калган тура. Ой, эми өлсөк топурак салышпай калдыкпы? Бирибизди бирибиз карашпай калдыкпы? Бир сарайга иштебей турган болуп калдыкпы? Ажырашаяк берип кет эми? Қур дегенде жаңкы алмаңын калганын ташта бери. Ой, сагынасың, саргаясың мени ойлоп. Ким менен иштейсің мен жок болсом? Ким менен урушасың мен жок болсом, каждылашып көнүп калган жаңың? Бир күндө бир жолу урушуп албасаң башың ооруйт го. Мен билем го. Мен атайы башың айыксын деп ошондой чыр чыгарам го. Ошондоймун го... Кана, карап койчу! Тилдеп койчу! Сөккөнүң жакшы. Сендей әч ким сөгө албайт. Энеде ыракмат, жалаң уу тил үйрөткөн, – деп Ишмат атчы Бакирдин асты, артына чыгып, буттан чала баштады. Колтук астынан аткып кытыгылап көрдү. Бакир такыр жооп бербей, катуулай басты. Ошо бойдан келип кепеге кирди да, жамбаштай кетти.

Жай күнү жаап өткөн мисал бул экөөнүн урушканы да, табышканы да бат. Курбу, курдаштық деген сонун го!..

Баяғы айдын нуру чыгыш жакка ооп баратат. Ишматтын көзү ага кадалат. Караптын кайсалап бирдеме издеген алакан болуп ай үй ичинен бирдеме таппай жүрөт. Кечээ, анын мурунку күнү деле ушинткен. Бирок бүгүнкүдөй жарық эмес болчу.

Алай-дүлөй болгон жаан түндөрү бул эки жылкычынын тынчы кетип, ар кайсы шырп эткен табышка кулак түрмөк. Мындай ай жарыкта алар бейкапар. Кобурашып жатып асты менен Бакир уктады. Анын коңуругу Ишматтын кулагын кырып, ачуусун келтирди. Мынчалык тез уктап кетерин билгенде андан мурун көз жумбайт беле. Уттуруп койгонуна ичи күйдү. Канчалық кыялданып ойготууга кылган аракети ордунаң чыкпады. Минтип уктап жатканда кокус кол тийсе бакырып турат.



Жүрөгү түшүп калса токо наалатына каламбы деп саксынат. Бакир болсо ошонусун жакшы пайдаланат. «Мени уйкуман чоочутпа. Кокус чоочуп кетип жинди болул калсам жооп бересиң», – деп калчу.

Эмнегедир ошо уктай албай жаткан кезде Ишматтын оюна атасы Абды түштү. «Кыйнал жаштайыңда! Сөөгүндөн тер чыгар жаштайыңда! Карыганда жашаганыңа жеңил болот. Уйкудан ут өмүрдү. Уйкуга ырысыны уттуруп койбо. Уйкучунун бир аты оору», – деп тике карап тургансыды. Анан ал жоголуп талаада ырпалган буудай көзүнө көрүндү. Буудай аралап ээр токумчан ат чуркап баратты... Анан... андан кийин эмне болгонун билбей калды. Уйку акырын келип чумкөп алды.

Кепенин жаман каалгасы илинген эмес. Бир маалда желп этип урган желден улам ачылып калды. Андан киргөн ызгаар да эки атчыны ойгото алган жок. Бири ичке, бири жоон эки коңурук жарыша чыгып дуэтке айланды. Бакир түшүндө бирдеме деп балдырап кимдир бирөөнү сөктү. Ишматтын колу уктап жатканда дагы, бирөө уурдап кетчүүдөй болуп, сакалында.

Бир маал. Дарбазага салынган кулпу ка-арч эте түшүп, анын артынан дарбаза ачылды. Сынган кулпу ыргып барып жолго түштү. Ар түрдүү кийимчен үч-төрт адам жан алекетке түшүп чуркашып бияк-тиякка бөлүндү. Мылтыкчан бирөө түз эле баягы Ишмат менен Бакир жаткан кепеге жетти. Калгандары атканага жымырылды. Атканадагы аттар окуранып, кишинеп, дүрбөп калышканын эки атчы сезген жок.

– Жаткыла кыймылдабай! Башыңарды көтөрбөгүлө!
Баш көтөрсөңөр ыргыта атам!

Ушинтип баягы мылтыкчан каардуу сүйлөгөндө эки атчынын көздөрү умаштай ачылды. Акырын көз кыйыгын жиберип Бакир карады эле, сунулуп атылууга даяр турган мылтыктын оозу көрүндү. Бирөөнүн сүлдөрү турат. Үндөрүн өзгөртүп алып анын ары жагында бир экөө сүйлөштөт. Кыймылдаса ат», – деп буйруп жаткансыйт.

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Ишмат андан беш бетер жанынан коркуп, жер менен жер болуп жабышып калды.

– Чүмкөгүлө башыңарды! Мен качан мылтык атмайын козголсоңор өлдүнөр. Мылтык атылган соң чыга берсөңер болот, – деп дагы айтты алиги мылтык таптал турған эме. Эки атчынын баштары чапандарына чүмкөлө түштү. Калчылдаپ экөө төң коркуп, сөз чыгарууга жарашкан жок. Тұрсұлдөгөн аттардын табышы дарбазадан чыккандай, алыстан кеткендей болду. Мылтык дагы әле атылган жок. Мылтык атылмайынча баш көтөрсө өлүп калуудан коркуп экөө дымын чыгарышпай жатышат. Арадан бир saatча өттү. Ишмат ақырын чапан астынан караса терезеде әч ким көрүнбейт. Каалга жабылып калған. Тымтырс.

– Бакир, Бакир дейм, – деп үнүн ақырын чыгарды.

– Жат, өлөсүң. Мылтык атылат дебедиби. Жандан кечкен әмесиң го сен.

– Карасаң, әч ким жок.

– Жат дейм, мылтык атылғыча.

– Кетип калышкан окшойт.

Ишмат табыш чыгарбай басып каалгага жетти. Тышынан бекитип салышыптыр, тұртұп көрсө былк этпейт. Аны билген соң тұз әле терезеге келди.

– Эшик бек бекен?

– Көтөр бутумдан терезеге. Терезеден чыкпасам болбайт. Ишмат терезеден ыргып түштү да каалганы ачты. Короо ичи көзүнө аңғырап, негедир жаман көрүндү. Бирдемени сезгендей жүрөгү алкымына кептелелип, әлендеп эки жагын каранды. Атканадагы аттардын тынчы кетип жатканы сезилди. Аздан кийин эки атчы жарк-журк эттирип ширеңке чагып атканада жүрушту.

– Кара көз кашайыптыр, Бакир!

– Ай Ишмат, тору айғыр жок. Бияктан эки ат жок. Саначы жакшылап.

– Тандап туруп мыктыларын алган тура. Кайран айғыр, айғырдай айғыр болсоочу.



– Кудай у-ур, ээрлер кана? Жүгөндөр кана ой? Токунуп, жүгөндөн алыш минип кетишкен тура. Чурка тиги Досбай уулуна! Айт! Кабарда болгон ишти. Өлдүк өлдүк. Жөнө дейм Абдубайга.

– Жиндисиңби, кантип барам жалғыз, басмачы жакадан алыш турганда, Жүру сен дагы.

– Барсан, кудай албайт.

– Сени кудай алабы? Жанынын таттуусун мунун?!
Эмне деп отурасың?

– Бабырабай бас. Жүру!

Эки атчы ээрчишип алыш Досбайдын Абдыбайы деңгеге жетишти. Кабарды укканда төшөгүнөн атып туруп кийине кетти.

– И-ий каран күн! И-ий катүгүн! Сойгон тура! Кырган тура! Уйкудан өлгөн торпокто-ор, музооло-ор! Кагырап куураган дүмүрлө-өр! Силерди эмне кылсам уш-шу! Итке салып ийсемби, отко салып ийсемби, силерди эмне кылсам?.. Быды-быды этип, буду-буду этип коюшат! Конурук тартып жаткансыңар әэ, корулдап! Отургула эми, тизендерди кучактап!..

Беркилер эмес, атты өзү уурдаткандай күйкөлөктөп Абдыбай капаланды. Атчыларды өз үйүнө отургузуп, чуркаган бойдон Уркуяга кетти.

– Ээ маңги баштар! Уркуяга барбай маа келгениңер кандай, маа? Мен Уркуя эмесмин го. Колуман эмне келет менин? Отургула окшошуп эми. Кайсы бетиңер менен Уркуяга көрүнөсүңөр, уч бирдей атты уурдатып жибердик деп. Мен барайын, мен кабарлайын, – деди кетип баратып Абдыбай, артына бурула калыш. Кобураганы басылбай отуруп алыштады. Уркуянын үйү аткананын жанында болчу. Аз убак өтпөй эле кайта келди. Калчкалч этет, аягы менен тик тура албай.

– Эмне? Эмне болду мынчалык сага Абдыбай?

– Эмнеси курусун, болгону менен бомуран калсын?..
Тозок, тозок! Кырып, кетиптири кокуй, союп кетиптири кокуй!

— Союп? Кимди ботом? Сойгону эмнеси?
 — Уркуяны эри менен кошо мууздал кетиптири. Мууздал дейм! Өлтүрүп дейм! Кырып кетиптири дейм! Мыкаачылар! Көркоолор! О-о таш боорлор!

Абдыбай муунуп, кысылып бараткандай көйнөгүнүн жакасын тытынып, күйүп-бышып жатты. Бакир, Колдошко аталаш тууган эле, кайгылуу кабар укканда селдейе түшүп анан:

— О, эсил кайран бир бо-орум! О-о, жан бо-рум! – деп буркурап боздоду. Ишмат да көз жашын аарчып, эмне кылар айласын таппай дабдырады. Аңгыча Уркуянын үйү тараптан чыңырган баланын, зонкулдан ыйлаган кемпирдин үнү чыкты. Ушунчалык татынакай айлуу түндө андай кайгылуу үндүн чыгышы эң жаман угулду. Ай жарыгы киргилт тарта түштү. Асманга булут пайда болуп, ай кулк жутулду. Жер бетин тарбайган көлөкө чүмкөп алды. Те көчөнүн аркы бетиндеги бир үйдүн ити улуду. Балким Арундин Эшматынын ити болуу керек. Ал кийинки күндөрдө үйүнүн бери жагындары келде кылышп өстүргөн чоң талдын дүңкүйгөн түбүнө отуруп алышп улуганы улуган. Жакын жанындағылардын кулагынын кужурун алыш жибергенде чыдабай: «Ээнди жут, башынды жут!» – деп кошуна кемпир таяк алыш кубалап калчу. Анын улуганы деле күндөгүдөн башкача, мундуу чыгыш жатканын карасан!..

Баягы чыңырган кыз баланын үнү эми мурдагыдан даана угулду:

— Айланайын апаке! Кагылайын апаке! Атаке!
 — О-о, шордуу кыз, Айнисанын үнү го... Боздоп жатпайбы, сыздап жатпайбы шоруң курган шор-ду-у...

Бакир Айнисанын үнүн угууга жүрөгү чыдабай кулактарын басып калч-калч этти. Анын үнү бүткүл кыштакка сицип калды. Жалаң кыштакка эмес, тарыхка сицип калды. Ал үн эмес эле эне-атасын өмүр бою жоктоғон эстелик. Ал эне-атасын жоктоо гана эмес душмандарга каргыш. Ал жүрөктөн чыккан өкүл сөз. Ал жек көрүүнүн барып турган бийиктиги!



Баягы улуп жаткан ит бир маалда «каңк» эткен үн чыгарды да, ошондон соң дымы чыкпай жок болду.

– О-о, жан кызым! О-о, алтын кызым, Уркуя!

Бул Бұбұкан байбиченин үнү. Ал әшикке чыкты окшойт, айткан сөздөрү даана угудлуу. Қемпирдин үнү менен кошо арман айылга капитады. Кубатын, үмүтүн, эң акыркы таалайын жоготкон бул үн сөөк сыйдатты. Өмүрүндө каранар карманары, жалгыз кызы Уркуя болсо, аны көз алдында басмачылар мууздал кетсе, кантет ал байкуш ыйлабаганда! Чарт жарылып кетпей күлк-бүлк этип қатып турган дагы анын жүрөгүнүн әрдигин айт!

Ишмат Абды уулунун оюна түрдүү нерселер келип, кетип жатты. «Кимдер өлтүрүштү?» – деген суроо аны тытмалады. «Токточу. Таштын Бегалысы... Мага атчы Чонокор уулу айтты беле? Бегалы атканага келди деди беле? Далайдан бери качып жүргөн эме, келип калышында кеп бар? Аткананы карашында кеп бар. Канча күн болду анын мында желгенине? Он күн. Бүгүн минтип уурдалып отурат, эки кишини мууздал кетишти...» деп ойлоду ал.

– Урушта туруш жок, Бакир! Сен мында аттарды көзөмөлдө, мен Гайвалыга жетейин.

– Ошент. Мейлиң, – деди Бакир ыйлап жатса да этекжецин көнгөн адаты боюнча силкине берип.

Бакир атканага кирип, аттарды байкаса, баарысы тең дүрбөлөндүү баштарын көтөрүшүп, те Колдоштун үйү жактан чыккан ыйды тыңшайт. Билип жатышат жаныбарлар, бир кайгы болуп турганын.

Бириңчи эле жеткен аттын моюнун кучактаган бой-дон Бакир көз жашын көлдөттү, Бирде Уркуянын, бирде Колдоштун жоруктары көзүнө көрүнүп туруп алды. Кан сасып кетти атканда ичи... «Байкушум, Колдошум, калдаң-салдаң эткен, ырас эле өлдүңбү, кургурум? Ырас эле сенин көзүнү көрбөй калдымбы түбөлүк? Маткурбан кантер экен укса. Эми жетилгенде ушундай болмок белең кургурум? У-у, чиркин дүйнө, ушунчалык беле адамдын жаны? Бир күндүк эле беле адамдын өмүрү? Бүгүн бол-

гон, эртең жок болуп калганы ушубу? О-о, Уркуя? Сада-гаң болоюн келиним, алтын әмес белең!» – деп Бакир угуда әле сүйлөдү. Анын муңун аттар тыңшады, чөп же-бей туруп калышты. Бирөө кошкуруп, кандайдыр бир жаман жөрөлгөнү сездириди. «Олдо байкүш Айниса ай, дагы чыңырды әэ! Убал болду го шордууга. Же бир бор-буй эти каткан болсоочу. Эки жашар Көңеш кантет? Бе-шиктери ымыркайы кантет? Алтымыштан ашып, көр оозунда турган Бүбүкан кантет? Бул әмне деген кордук?» – деп дагы ойлоду. Баргысы, канжалап жаткан кайран кишилерди көргүсү келген жок. Алардын өлүп жатка-нын көрсө өмүр бою ошондо ажырачуудай, андан көрө көрбөй турса, азыраак түңүлбөсө, ошо да кубаттай сез-ди. Ошентип турганда баягы Уркуя минип жүрчү боз жорго бошонуп качты. Сарайдан шарт чыгып шаңғырап кишинеп коё берди. Жеткиси, бирөөнү көргүсү, көрүп алып санаасын тындыргысы келди. Ат түз әле Уркуя-нын үйүнө кетти. Балким чыңырып жаткан Айнисанын үнүн, тааныгандыр, ал чыкырса алда кайдан чуркап бар-чу, балким бир балекет болгонун сезгендир...

Ат үйгө жеткенде дегеле аттардан башка кошкуруп, бышкырып, анан чыңырып-чыңырып кишинеди. Ошо бой-дон ал эч кимге карматпай ошол тегеректен кеткен жок.

2

– Качан!

«Үч атты уурдал кетти», – деген атчы Ишматтын сезүнөн улам Гайвалы бакырып жиберди. Токтоло элек, жыйырма эки жашар жаш жигит, анын үстүнө бир дан-дан көбөйгөн үрөндөй болуп, бардыгы он беш ат болсо бирдей уурдалып отурса, баарыдан да эң жакшы көргөн айгыр уурдалып жатса, райистин күйбөгөн жери күл бол-ду. Андай ачуусу чындал келгенде анын сулуу өңү куба-рып-кумсарып, оозунан кирген чыкканын билбей бакыл-дачу. Жакалап жибере жаздал, уруп жибере жаздал ат-



чыны демиткенин көрүп Хашиф унчуккан жок. (Хашиф ошо кезде Гайвалыныңында жатчу). Ачуусу чукул келген менен бат тараочу. Ошондун улам жайына койду. Атчы Ишмат уч аттын уурдалгынын эле айтты, андан чоң мүшкүлдү айта элек. Айттуудан даабай, заарканып турду. Эми айттууга кыялданган менен башкарма Гайвалы ооз ачырбады. Каматып, кестирип жиберерин көп кайталап жатат. Качан болсо ушинтип уктап калыша тургандыгын козгойт. Ишмат актангысы, бүгүн эле кара басып уктап калышканын, айдын жарыгынан улам коопсунбагандықтарын айтмакчы болот. Ан сайын тигинин жини келет. Көзүнө сөөмөйүн такап, уруп жиберүүгө. даяр. Чатак чоңго ырбап кетпесин учүн Хашиф арага түшөт. Анын токтоол мүнөзү, орундуу сөзү Гайвалынын мизин кайтарат.

– Уксан, обол мурун сөзүмдү. Сакалымы сыйласан, курдегенде, – дейт атчы айласы кеткенде сакалын ала сүйлөп.

– Кыркылып калсын сакалын!

– Катуу кетпе үкөм анчалык. Сен деле биздей карырсың. Сакал жайын билбесең тиги Мамаюнус атаң суралар, – деп атчы айтканда төшөгүнөн баш көтөрүп Гайвалынын атасы Мамаюнус үнүн киркиретет:

– Гайвалы балам, ачууну шайтанга берген. Уурдатайын деди дейсиңби, кырсык деген ошо. Баргыла, куугунтуктагыла! Из чалгыла! Калмырзаны ээрчитип ал, из кууганга жакшы ошол. Дың суутпай издегиле. – Гайвалынын атасын айылдагылар «кирки» дешчү. Тышында ошентип ақыл айтып турган менен ичинде айласы куруп эле турат. «Эми баламы тындыrbай чакырат. Аякка сүйрөйт, биякка сүйрөйт. Жазага тартып койбосо десен, кара көздү кашайтып», деп ойлоп жиберүүгө жетишти. Мындан эки жыл мурунку бир күн эсине түштү. Ушул эле Гайвалысы, анда дагы актив болчу. Бирөөдөн ыза көрүп алып, үйүнө келип: «О-о, жалгыз болгучча жааралбай калсамчы. Қубаланып кетсем ак жерден, издең баар кимим бар? Атам болсо бу, оозуң кайсы десе мурдун көрсөткөн.

Кантем мен? Кордук көрүп жүрүп кантип күн көрөм?» – деп кадимкідей эле ыйлаган. Ошентип алып эртеси күнү эле баяғы активдигин улаган, кулактар менен күрөшүүдөн жадаган эмес. Ошондон дал ушу кезге дейре Мамаюнус баласынын кулагынын күжүрун алат. «Түш райистиктен. Кара жумуш эле иште. Эл башкаруу оцой эмес. Бири ага таарынат, бири буга таарынат, бардык кишиге жакпайсың. Бир күнү шоп этип навакка отуруп қалсаң мен шордуунун көргөн күнү эмне болот», – дечү. Өзгөчө Арундум Эшматы түрмөдөн качып кетти деген күндөрдө түн баласы уйку бербей баласынын кулагын дыңылдаткан. «Ачууну шайтанга берген», – деп баласын сабырдуулук кылууга чакырып турган менен анысы азга эле чыдайт. Аздан кийин дүрбөлөң салганды ошондон көрүп ал. Ал бир ээликчүү болсо тизгинин тартуу кыйын. Киркиреп улам-улам кырынып-түкүрүнүп алып башына түшкөндүн баарын сүйлөйт. – Тургула, бакылдашып мында отурбай! Урунт жолдорго киши чаптыргыла!

– Жөн отурчу, жарыктык. Сен билгенди мен деле билем.

– Билбейсің сен. Билгениң ушбу? Уурдалбайт болчу билгениң чын болсо. Жакшыраак атчы тандап алат элен, билген болсоң. Өлдүң эми. Камайт алыш барып навакка. Айтканым келди. Кой, ташта бул ишти десем болбой жүрүп түбүмө жетмек болдуң. Түшүм жаман болчу кийинки күндөрдө, – деди Мамаюнус кирилдеп-киркиреп.

Гайвалы колуна тийген кийимди шаша кийинип кобурсобур. Эмне деп жатканы билинбейт. Ишмат эшик жаккы бурчта катып турат. Жалғыз гана Хашиф әчтеке болбогондой калбаат кыймылдайт. Ишматтын башынан жеме кетпейт. Гайвалы түгүл Мамаюнус дагы каарып, капкайдагы анын чабал жактарын укуп-чукуйт. Ичин өрттөп, тепкилеп турган кайылуу окуяны эми айтууга аргасыз болот.

– Кара көз кашайып калды, – дейт Ишмат чоң сакалын салаалап каадасынча сылай берип. – Уркуя менен Колдошту басмачылар муузданап...

– Таш жаагыңа!



Гайвалы Ишматты жакадан алыш муунта кармады да, силкип жиберди. Уй ичи азга мууна түштү. Уйдөгүлөрдүн жүрөк кагуусу токтоп калды белем тынымга...

– Чын. Кара көз кашайды. Экөөн тен койчо мууздала кетишиптири.

Аны укканда Мамаюнустун киркирегенин айтпа. Баласын баштагыдан бетер каарып кирди.

– Бер райистикти. Кетмен чап дейм жөн эле. Өлтүрүп коёт сени да. Аны өлтүрүп жаткан басмачылар сени соо коймок беле, балам сезүмдү ук!

Мамаюнустун сакалы диркиреп, үну киркиреп, денеси калч-калч. Тигилердин өлгөнү бир тен, анын сезү бир тен болуп Гайвалынын жүрөгү түшүп калды. Кулагына бирөөлөрдүн кыйкырган үндөрү угулгандай болду. Эшик түрсүлдөгөнсүдү. Башы айланып, эси чыгып калды. Атчы Ишматты ээрчитип эшикке чыкканда Айнисанын үну кулагына шак дей түштү. Бири жоон бири ичке эки үн дуэт болуп боздоп, сыздап жатты. Түрдүү ой Гайвалыны талап кирди. Оюнда өлтүргүчтердү издеп баратты! Артында келаткан Ишмат бирдемелерди айттып кобураганын укпады. Өзу менен өзү алек. «Кечээ Шарип менден ат сурады? Неге сурады атты? Ыя, ошол кылгылыкты кылып жүрбөсүн? Сурарын сурады, кайта келген жок. Неге? Шек бар ошондо Дагы... токточу... Ой, баса, ө-өгүнү... атандын көрү, булар чогулуп алыш өлтүрүшкөн болбосун?.. Токточу, жакшылап эстейинчи. Атаңдын көрү э-эй, Эшматтын баягында айткан сезү... «Бир жолу Уркуяны чындал эле өлтүрөйүн дедим эле. Калың камышка жашынып жатсам келатат боз жоргосун көшүлтүп. Ыргып астынан чыксам, жанында чоочун киши бар экен. Канжарымды ыргытып жиберсем аттын бакайына тийди», – дебеди беле. Анан... дагы эле ошондой ойдосуңбу? деп сурасам, «жок, ал оюмdu унуттум», – деп койду. Кимдин колунан келет анан, ушу Эшматтын колунан келбегенде.

– Байкуш Айнисанын үнү, – деди атчы Ишмат, Гайвалыга атайы угуза сүйлөп.

– Ыя! Кимдин дедин? И, Айнисаның үнү дейсиңби? Чыркыраган үнү сөөк сыйздатты. Мындай үнду такыр уккан эмес. Арттарак калган Хашиф узун бутун саржандай басып каткан карды кытыратат. Ары ойлосо да, бери ойлосо да кечээ Кызыл-Кыяга барганы эсine түшөт. Жолдо карай ал Анаркулдун Шариби менен бир келген. Шарип кызуу болчу. Көзүнөн каны кайнап, далай ойго келгис сөздү сүйлөгөн. Хашифтин токтоолугу болбосо, анын далай мөртебе тийишкенин салкын кандуулук менен суутпаган болсо айылга жеткиче далай мөртебе жакалашмак. Баарыдан дагы Шариптин ырдаган ыры Хашифтин көкөйүндө калган. Канчалык көңүл салбоого тырышкан менен болгон эмес. Шарип Уркуя жөнүндө ырдаган. Ал ырды өзү чыгарганын айтып мактанган. Аттын үстүндө ары жакка бир ооп, бери жакка бир ооп келатып:

«Капкара көзүң оёрмун,
Каныңа сенин тоёрмун,
Алкымың койчо мууздармын,
Этиңди тилип туздармын», –

деген. Муну ырдаганда ал ырахаттанып, көзү кутурган иттин көзүндөй жалындап турган. Хашифке ыкыс берип тийишкен. «Сен билесин ээ, Уркуя кандай катын экенин? Үйүндө жатып жүрдүң, колунан даам таттың, билесин ээ?» – деп аты менен нечен жолу жөөлөй бастырган. Хашиф жылмайымыш этип тим болгон. Эми Хашифтин кулагына ошол сөздөр угулду, ошол кез көрүндү. «Неге ырдайт, көңүлүндө көптөн бери ойлогону болбосо? Шарип өлтүрдү. Эшмат өлтүрдү. Мен уккам анын Гайвалыга айтып жатканын. Дагы ким бар буларга кошулган?» – деди Хашифтин ою. Ушунчалык ичи-боору эзилип, Уркуя менен Кольдошту, аяп баратты. Кечээ эле шаңкылдап күлүп, жаркылдап иштеп жүргөн замандашынын алкымы кесилип жатышын ыраа көргөн жок. «Жок, өлгөн эместирип. Балким жаны бардыр. Кичине эле жаны калса доктурга жеткирсек... Айыкса, баягыдай иштешсек... Ай, өлгөн го чын эле. Тиги ыйлаган Айни-

санын үнү... Чын эле өлүп калабы? Чын эле кара жердин астына көмүлөбү? Кантип эле ушунчалык сонун киши өлөт? Жок, өлбейт! Өлбө Уркуя! Сенсиз айыл жетим болот. Эл сага үйрөнүп калган. Кимге барат акыл сурап сен жок болсоң?» – деп дагы ойлоду. Кобураган бирөөлөрдүн үнүн укту. Алардын сөздөрү кайгы аралаш чыкты. Эки сөзүнүн бири Уркуя жөнүндө болду. Сөөк сыйзаткан кичине кыздын үнү бир эле үйдөн әмес, бул кыштактын бардык үйүнөн чыккансыды. Айдын нуру нур, әмес эле Айнисанын жашы болуп себилди...

– Гайвалы аке!

– А!

– Бирге баралы, токтоңуз.

Хашиф Уркуялардыкына жалғыз баруудан чындал эле коркту.

Бардыгы суук көрүнөт. Эшик астындағы эки тирөөчтүн бетинде кан турат. Аттын издері кашкайып жерге түшкөн экен. Канга боёлгон бир канжар, балта, тыт жыгачынан жасалған төрт жарака союл. Күндө келгенде жадырап-жайнап туручу үйдүн кейпи кете түшкөн. Кире бериштеги эшик астында Колдош жатат. Анын колу арчындалып ийнине таңылган. Дырдай жылаңаң. Башы терисине болор болбос гана илинип калыптыр. Дубалга жакын, супанын жанында Уркуянын сөөгү жатат. Ич көйнөкчөн. Буралган баяғы конур чачы үйпаланып, канга боёлгон. Көзү ачылып, бирөөнү тиктеп турғандай. Ал көзду тике кароо кыйын. Колдоштун оң жак колунун бармагы бычактын мизине кесилип кетиптири. Мыкачы менен кармашкан окшойт. Бурчта Бұбukan отурат көз жашын көлдөтө буркурап. Айниса ага жабышып калыптыр. Эки көзү энесинен өтүп, эриндері титирейт. Бетин жаш жууп, чачы үксөйүп кеткен. Улам-улам эле ал эне-атасын айтып бакырып калат. Жаңы эле чачын алдырган атасынын кан боёгон тоголок башын кароодон коркот. Эшиктен кирип келген Гайвалы менен Хашифке жалдырайт. «Ушинтип союп кетиши. Эне-атамды кыркыратып союп жатканын көзүм

менен көрүп турдум. Кантейин, ажыратып алууга күчүм жеткен жок», – дегенсийт. Үйдүн ичи бутүндөй кан. Чакчелекейи чыгып эмеректер чачылып жатат. Жууркан, төшөк гана тургай супанын үстүнө салган тактайлары дагы аңтарылып калыштыр. Бир бурчта төгүлгөн өрүк.

– Кайсы убакта болду, бул окуя? – деген суроону Гайвалы Бұбұкан апага муунуп туруп араң берди.

– Түндө – деди кемпир, калтырап. – Ушинтип калдық балам! Шордуу башым, шорум арылбаган жан экенмин...

Мындай кезде адам эмне кыларын билбей далдырап катлат. Селдейип катып калган Гайвалыны Хашиф чыканакка түртө берип, айыл кеңешине кабар кылууну эскертти.

Таң аткыча эки өлүктү тиктеп кан тамырлары комуздуң кылындай чоюолуп турган Бұбұкан байбиче Гайвалыны көргөндө эреркеп кеттиби, боюн таштап жиберди. Карган жүрөк ирмемге токтой калды. Моюну шылж этип кулап баратты. Оозунан чыккан көбүгүн Айниса жооулук учу менен аарчып жиберди. Тигилердин тигинтип жатканы аз келгесип эми таенеси өлүп кетеби деп корккон бармактай кыз Бұбұкан апаны жаткыза кооп сууга чуркады. Чыныга суу куюп алыш жетти. Гайвалынын далдыраганын ушундан билгиле, ошо да эсине келбей делдейип калыштыр десең.

– Өлбө эне! Мен кантем эне, өлбө!

Бир-еки жолу суу ууртаган соң кемпир көзүн ачып:

– Өлбәйм кагылайын. Коркпо секети болоюн, – деп Айнисаны бооруна кысты.

Эшиктен аттын табышы чыкты. Ал үй айланы басып жүргөн баягы Уркуянын боз жоргосу.

– Айван да болсо билип жатат. Айланчыктап кетпей койду жарыктык.

Гайвалы үйдөн чыгып баратып анда-мында жаткан төрт таякты көрдү. Бая кирип баратканда жөн эле таяк катары баалаган болчу. Эми анын жүрөгүнө бирдеме урунду. Жүрөгү шуу этип кетти. «Ушундай жараканы кайдан көрдүм эле жакында? Токточу...» дейт Гайвалы ой-



лой берип. Уч эле күн мындан мурун Таштын Бегалысынын энеси өлгөн. Таштын энеси Рабия менен Гайвалынын атасы Мамаюнус бир тууган болсо Рабия өлүп жатса Гайвалы барбайбы. Ошондо Бегалынын үйүнөн көргөн тыт жыгачынын узун-узун жаракалары эсине келди. «Муну эмнеге кыйдың?» – деп сураган Гайвалы. «Отунга, – деп жооп берген. Бегалы, – Карып калды. Отундан башкага жарабай калды».

Гайвалынын ачуусу келди. «Бегалы өлтүргөн тура. Эшмат, Шарип болуп өлтүрүшкөн тура. Таяктар ошол Бегалыныкы. Жердин түбүнө житип кеткенсип дайынсыз жоголду эле, калкоздун төрт жүз сом акчасы менен бир атын жоготкондон бери, катчы болуп туруп, уч төрт күндөн бери дардандалап көчөдө басып калды. Кайда жүрдү? Кайдан келди? Неге качып жүрдү? Неге коркпой келди? Акмак, таякты ушул алыш барган тура. Бул айылда мунукунан башка картаң тыт жок. Ырас эле, бардыгы жаш, калган кишилердин тыт жыгачтары. Таяк болсо Бегалыныкы. А балтачы, бычакчы? Ата көрү, бычак менен балтаны жакшылап карабадым, э? Барып карасамбы? Коё тур, кайда качмак эле. Көрөрмүн. Андан көрөкчө из кубалаш керек. Калмырза жакшы кубалачу эле изди, ошого барып...». деп ойлоду Гайвалы.

3

Хакимов деген учинспектордун үйү менен кеңсеси бир болчу. Арактуу шише көрсө ээрчип кетчү жан эле. Таң саарынан келген Шарип менен Эшматтын алыш келген бөтөлкөлөрүн биринен сала экинчисин бошотуп, алардын айткан сөзүн кайталап, аларды тилинин жетишинче мактап жаткан кези. Чекир көзүн жашылданта тиктей берип бирде Эшматты, бирде Шарипти колу түрттөт.

– Мына, карасаң, тапанча бекен? Кармасаң коркпой эле. Керек болсо бар эмеспи, атууга кетем силер учун. Дос жандуумун мен. Эмне? Бирдеме дедиңби сен мага?

Айт Эшмат, сен бирдеме дедиң. Алдагы оозун кыбырады. Сен, батыракеси, мени менен ойнобо. Ыйлаактаган көзүнү... түйрүп коём көзүңү! – Хакимов столду керилип туруп муштады. Эшмат, Шарип экөөнүн тең көзу ачыла түштү. – Арак дегенди керебеттин астына солоп койбо-соңор барбы?!.. Силерге окшогон кулактардын чокусуна ойноп коём! Чокусуна, так мобу чокусуна, – деп келип Шариптин дал чокусунан төөмөтек алды. – Мен катуу ойнойм ушундай. Э-эй, эски райис! Арак, куй, ара-ак! А, куйганды үйрөнүп келаткансыңбы? – Хакимов үй ичинде темтендеп ары-бери басты. – Бүгүн катын таап бербесендер барбы? Эки эле нерсени жакшы көрөм: катын, акча. Акча менен катын әгиз туулган. – Шарип жөтөлүп калды эле Хакимов акшыя карады. – Токtot! Менин алдымда жөтөлчү болсоң дегенимди... Учук эмессиңби сен? Айт, мен учук бар жерге жолобойм. Ой Шарип! Сени үч бир тууган дейби?

– Ооба.
 – Эң улууңар Топчубай дейби?
 – Ооба.
 – Токтосун экөөнөр кылгылыкты кылышп, азабын Топчубай тартат дейт э? Туура айттымбы?

– Ушак сөз. Биз эски батырактарбыз.

Хакимов чайпала басып келип Шариптин бет мандайына турду. Балта кыйган терек жыгылып келаткан кезиндей болуп бурала түштү. Анан муштумун бийик көтөрүп туруп урмак болду эле, Эшмат кармап калды.

– Туура кылдың. Муштасам мээси чачырай түшөт. Иниңби, агаңбы, алиги Токтосун деле мак-калдата сүйлөйт эжен сөздү. «Бирде бар да, бирде жок, бирде ачка, бирде ток», – деп коёт оно-у күнү. Көзү жаман капырдын. Күй!

Шарип бөтөлкөдөгү арактан чыныга куйду эле, Хакимов өлгөн бука көздөнө карап туруп, кол шилтеп, өзү ичишин сурады. Шарип тартынган жок. Качып жүрүп, бирде ачка, бирде ток болуп жүрүп Эшматтын аябай

арыктаганы Шариптин көзүнө эми даана, көрүндү. Аракты жутуп жиберип караса, бет маңдайында арбактай болуп Эшмат чаараят.

– Ич. Дөөдүрөбө. Тилице сак бол, – дейт Эшмат Шарипке гана угуза сүйлөп. Тышта бирөө кобурады эле селт эте түшүштү. Эшмattyн колунан арак куюлган чынысы ыргып кете жаздады. Конок конгондой болуп кызарган анын бүтүгүй көзүндө бир уу турду. Аздан кийин жерге тамып кетчүүдөй болуп ал уу көзүндө кайнады.

– Дос, – деп Шарип Хакимовго сүйлөгөн менен Эшматка көз кысып бирдеме айтты. Көз кысканын Хакимов байкап калды.

– Жо-гол, арак-марагың менен! – Хакимов жерде турган бир шише аракты тээп жиберди. Арак ыргып барып дубалга тийди, сынган жок. – А-а-а, көрдүңбү сынбай калганын? Арак сынбайт. Кишини тепсем сындырам бир жерин. Эмне келдиңэр эле? Арак бергени элеби, же бирдеме сурал жүрөсүңөрбү? Эшмат сенин көзүң жаман. Уу бүт-түндөй эле көзүң, кыжы-кыжы этип кайнап турган. Акчаңар барбы?

– Жок эле акча.

– Эмне? Жок деген сөздү кулагым укпайт! Ташта канча болсо баарын мындай! Акча, катын... Жаным ушу экөөндө. Ой, катын табасыңарбы, жокпу?

– Табабыз, аксакал!

– Табасың. Таппачу болсоң?!.. Өз катының барбы? Бир түнгө эчтеме болбойт берип турсаң. Кудай дей бербейсиңби мага окшогон кишигө берсең катыныңды. Кыс-канча-аксың го шайтан, көзүң чимирик болуп кетти катының жөнүндө айтканда. Силерди мен жакшы билем. Күнөөкөрсүңөр экөөңөр төң. Качкынсыңар. Кааласам азыр эле... деп Хакимов ышкырыгын чыр дедиртип койдү. – Жалдырап жатып каласыңар жатчу жайга. Арак алыш келип турушуңар керек а көрөкчө мага ушинтип. Кой сойбайсуңарбы?

– Соёбуз, аксакал!

– Мындей, сөз жагат маа. Семиз койдун эти, анан... түндөсү сулуу катын... катынды иттей жакшы көрөм. Мени сатып алғыңар келсе катынга шилтеп койгула.

О-о-у, бириң майиз, бириң бал,
Бириң кайың, бириң тал...

Үн келбейт. Ичимде толгон ыр жатат. Үнүм болгондо... диркиретэл элем катындардын алтымыш тамырын аралата ырдап. Қөзүм жаман менин. Қандай катынды бир тиктесем, жалдырап туруп калат. Өх, оноу күнү бир катын көрдү-үм... ак чыны тиштенип турат кысталак, жаркырай құлұп. Атаганат, жүз катыным болсо... Илгерки падышалардай болуп бир четинен... эх, кәэде ойлоп отуруп өзүм хан болуп кетем! Уркуя сулуу ээ?

Уркуя деген атты укканда Эшмат менен Шарип дирт эте түштү. Бириң-бири карап алды. Экөө тен бүткөн боюн байқап, иретке келтире кетиши. Экөөнүн тен өндөрү өчө түштү. Ага болбой Хакимов Уркуя сулуу экенин билүүгө тырышты. Тигил экөөнүн оюн уккусу келди. Берки экөө курдан құлумүш этип ырсыйышты.

- Чыныңы айтчы, Эшмат, Уркуяга жеттиңби, жокпу?
- Жок.
- Киши болбой кал.
- Ичиңиз, аксакал!
- Мен бир кадала карачу болсомбу?.. катындын катыны дагы... Сыртында компюоп турган менен Хакимов аракты кетөрө албайт э肯. Кезекти төрт кыдыртканда эле дайнын таппай калды. Саксынып отурушкан менен берки экөө дагы мас болуп калышты. Былдырап бир деме ырдаган болуп темтөндөй басып барды да, Хакимов көребетке кулады. Шарип менен Эшмат моюн алышып скамейкада отурушту. Хакимов аздан кийин уйкуга кетип кыр эткенде:

– Айтканым келдиби? Ақыл бар бекен? Күп келиштирдикпи? – деп Эшмат тигиге шыбырады.

- Тссс...
- Эми барбы? Эми барбы?..

— Тссс... дейм Эшмат.

Эшмат Шариптин мойнунан кучактап алыш, бетинен өпкүлөйт, берки качат. Башын силкилдетип, жүрөгү айланы, таштап жиберчүдөй араң турат. Ошентип отуруп Шариптен мурун Эшмат үргүлөп кетти. Ээгин столго сүйөп кор тартты. Бул кебетеси менен түндө чырм этип уктаган эмес. Башын келжендете аны карай берип Шариптин кыжыры келди. Бирдеме деген болуп кобурады. Анысын Эшмат тургай өзү түшүнгөн жок. Аздан кийин ал дагы Эшматтын артынан жөнөдү...

...Эшмат чалкалаган асканын боорунда тырмышып барат. Кылт этип буту тайыса күм-жам болуп ар кайсы аскада бирден мүчөсү илинип калчудай жаман жай. «Эми кутулдум. Эми жете албайсын. Эми табалбайсың», — дейт угуза сүйлөп. Саландаган бир арчаны кармал тырмышып жатып тектирчеге чыгат. Караса Уркуя турат. Эки колунда килейген эки кара чаар жылаан. Эшматты күтүп ошондо турган экен. Экөөнү тәң, Эшматты карай ыргытат. Жылаандын бири мойнуна оролот да, чага баштайт. Экинчиси так көзгө чагат. «Көзүм, көзүм! Көр болдум!» — деп кыйкырат. Уркуя келатат, кылкызыл болгон бир шишти таптап. «Калган экинчи көзүңө матырамын ушуну», — дейт ал сұна берип. Эшмат бакырып колу менен жаңсайт. Анын колу Уркуяга эмес, катарында үргүлөп кеткен Шарипке тиет. Шарип кулап кеттет. Эмне болуп жатканын түшүнбей Эшмат чаарая карайт. «Уркуя кана? Бул эмнеси, мында Шарип жатканы? Уркуя Шарипке айланып калдыбы? Мен кайдамын? Масмынбы? Уктаганмынбы? Түш көрдүмбү? Өңүмдө түгүл түшүмдө тынчтық бербес болду го Уркуя. Соосунда тургай өлгөндөн кийин да тынчтық... деп келатып эрдин тиштеди. Кулап калган Шарипти жаман көрдү. «Киши эмес ушу. Ак куурайдан алыш жок, — деди Шарипти тарта берип. Тигинин башы шылкылдап, дайнин таппады. Өңөргөн иттей тырышканын. Ушундай менен дос болсоң кимди жарытмак».

Эшмат үй ичин айлана карады. Мурдагыдан соолуга түштү. Хакимов керебетте сулк жатат. Нагандын кунда-



гы кабынан чыгып турат. Бир эле топчуну чыгарса ал наған Эшматтын колунда болгондой. Эшматтын жүлжүгүй көзү ачылып, анын ичинен жылтыраган эки нерсе көрүнөт. Эки тамчы ылай сууга окшоп каректерин кара. Акырын басып барат. Башы айланып, керебетке жакын-даганда Хакимовду баса жыгылды. Мас болгон менен сак жаткан экен шап нағанын кармады. «Ким? Кет!» – деди элтең-селтең этип. Бутун өбө жыгылган Эшматты көргөндө ою ордуна келди. Акырын буту менен аны бетке тәэп койду. «Ичкенди билбеген соң неге былжырайт? Тур э ары, кишинин таманын жыттабай! Эй, Шарип! Төө конуздай тоңкоюп тигиниси кантет?»

Хакимов Эшматты ары-бери жулкулдатып көрдү. Эшмат өлгөн эмече эсин жоготту. Чындыгында тигинин эмне кылганынын баарысын билип жатат.

Хакимовдун оорусу бар болчу. Үйдөгү арак түгөнмөйүнчө жаны тынчу эмес. Ашынган тамекичиге окшоп көп түндөрү түн ортосунда ойгонуп алышп иччү. Канчалық ичпесин, кокус бир иш чыгып калганда бастырып кетмейи бар. Таң атпай ичиp отурушу да ошондуктан болуу керек. Анын үстүнө кийинки кездерде ал Эшмат, Шарип, Қозу, Мадалы, Бегалылар менен жуурулушуп кеткен. Көп күндөрдү ээрчишип өткөрүшүп, көп түндөрдү бирге узатышчу. Бириңен болбосо экинчисиңен чыгып, эмне сурабасын даяр болуп тургандыктан аларга жакындашты. Алар айыл ичинде коркпой жүрүшүнүн себеби ошондон.

Хакимов тигил экөөнүн тең мас болуп жатканынан пайдаланып керебет астындағы шишеден бирди алды да, чыныга куюп убара болбой эле оозунан жутту. Анын жутуп жатканын көргөн киши суу ичиp жатат дегендей, деле ичиркенип койгон жок. Шишедегини бир топ бөксөртө жутуп туруп, калганын катып таштады. Ач карын ичкендиктенби, өзөгү шылынып баратты. Көчөдө бака-шака. Андан-мындан эл чыгып, бириңе экинчиси кошулуп отуруп, көбөйүп баратат. Баарынын кабакта-

ры дүрбөлөндүү. Бир жаш келин көзүнүн жашын көлдөтүп ыйлап алыштыр. Ачык терезеден алардын сөздөрү даана угулду.

- Качан өлтүрүптур?
 - Түндө түн ортосунда дейт.
 - Түн ортосундабы, же андан эртеби?
 - Түн ортосунда деп уктум.
 - Балдарына тийбептирибى?
 - Уч баласы соо дейт. Байкүш Айниса керекке жараптыр дейт го. Таенесинин таңылган колун ошол че-чилир. Баарын көрүп жууркандын астында жаткан экен.
 - Тааныптырыбы өлтүргөндөрдү?
 - Көрүп жаткан болсо тааныбай коймок беле?
- Өлтүртөндөрдү билесинбى деп сураса, култуюп унчукпай койгон имиш. Коркуп жаткан го. Кези келгенде айтат.
- Козуну көрүп бакырып жибериптири дегени кандай?
 - Анысын укканым жок.
 - Ой баскыла! Аркы баланы ары бар де!
 - Болбой жатат барам деп.
 - О, жарыбагыр, жалчыбагыр, анда эмне бар, кан күйүп жаткан жерге. Биз бала кезде өлүк чыккан үйдөн коркчу элек, бу жарыбагыр өлүк чыкса чуркап жетет. Жогот ары, үйгө камап сал. Тирминдеген кудай соккур-дун өлүк көргүчүнө не бересин!
 - Ай, ботом тетигилер ким ыя? Жээгине карма-ган туу алыш чыгыштыбы?
 - Окуучулар. Маалимдери баштап баратышпайбы. Аза күтүшкөнү турбайбы желектин башын жерге ийип алыш-кан тура.
 - А-а-таны арман дечи. Адам кунунда жок эмес беле Уркуя. Экинчи эми андай келин туулуш кайда. Кээде жолугуп калсаң алда кайдан шаңылдал... Улууну эне, жеңе деп, кичүүнү синди деп... атаны арман күн десенчи. Баягы ачарчылык жылы. Үйүмдө жалам талканым жок, тиштин кирин соруп турган кезим. Айлам кетип туруп бара калдым Уркуяга...

– Баягыны дагы айттыңбы. Укпадык беле аның миң бир жолу.

– Э өлүгүңдү көрөйүн, укпасаң кой, сенден башкасы угат. Бас ой абышка!

– Эшмат, Козулар эле өлтүрдү.

– Бас өлүгүңү көрөйүн, жаагыңы!

Так ушу сөздү Эшматтын кулагы чалып, көзү ачыла түштү. Уктап жаткан Шарипти бир тепти.

– Сасып уктап жатат, жоо чаап келгенсип. Эшикти карачы.

– Эл. Кайда барат булар?

– Билбейм.

Хакимов алардан көп билгендей болуп:

– Өлтүрүп кетиптири деп баратышат.

– Өлтүрүп? Кимди өлтурмөк эле. Болбогон сөз. Кел ичебиз. Түрүүлүктө бир күн жашасаң да жыргап, куунап ал. Тур, Шарип! Керебеттин астынан ал калган шишлерди!

– Ой, мында эчтеме жок.

– Жоголуп кал?! Чөнтөгүндөгүнү чыгар!

Шариптин ич чөнтөгүндө бир шише арак бар болчу. Сууруп чыгып алаканына бир койду.

Жаңы ачылган арактан бир кезек ичкен соң Хакимов баягы каадасынча керебетке кулады. Нагандын кундагы оркоюп кабынан чыгып, Эшматтын көз жоосун алды. Шарипке көзүн кысып аны көрсөттү эле, тиги «жолобо» дегендей колун жаңсады.

– Тигилерди көрдүңбү?

– Өлгөнгө баратышат.

– Элдин түрү жаман.

– Жакшы эле.

– Ич.

– Сен ич.

– Арактын даамы кан даамданат.

– Таш жаагыңа!

Ошол кезде, дагы бир топ киши көчөдөн өтө берди. Үнү жоон бирөө таркылдап, атайы Эшматты көрүп турup сүйлөгөндөй болду:

– Белгилүү ким өлтүргөнү? Камалат. Жазасын алат өлтүргүчтөр! Уркуя менен Колдоштун каны текке кетпейт! Ой, баскыла! Тетиги окуучулар менен аралаш баралы! Ой жеңе! Акеме айттыңбы? Уктубу?

– Акен алдыңда баратпайбы, каңкылдабачы.
– Ыя! Кана! Билбесем, көрбөсөм...
– Сенин көзүң көрчү беле.
– Канча ат уурдалыптыр дейт? Төртөө дейби?
– Үчөө эле.

– Үчөө эле деп коёт?! Он бешин тең уурдаса ыразы болот белен?

– Мен уурдагансып оңураңдайсың да.
– Уурдасаң уурдагандырысың, кайдан билдим.
– Былжыраба жөнү жок!

Эшмат менен Шарип биринин колун бири кармаган бойдон бүрүшүп, тилдери буулуп калды. Эшматтын көзүнө тапанчанын кундагы дагы чалдыкты. Алууга кыялданып ордунан туруп жөнөгөндө әшикten аттардын түрсүлдөгөн табышы чыкты.

– Отур! Отур дейм!
– Өзүңчү?
– Мас болуп қал!

Эшмат Шариптин катарына отуруп моюнун шылкыйтты. Аңгыча әшикten эки-үч киши кирип келишти. Аларды баштап жүргөн Райимкул уулу Ахмат. Көзүнөн от чагылышкан, жыйырма төрт жашар жигит болчу ал. Оттон, суудан тайманбай турган кези. Бул айылдагылардын көбүнө атты ошо койгон. Күрүч-пуруш Эшмат, киркирек Мамаюнус, алаңгазар Козу деген сыйктуу аттарды ошо тараткан. Өз кесиби мугалим болгон менен бир топттон бери айыл кеңешинин катчысы болуп иштеп жүрөт. Эртең менен Уркуя, Колдош жөнүндөгү кабар ага жеткенде барып көрөр замат түз эле районго телефон чалган. Учинспектор Хакимовго тапшырабыз, деген сөздү угуп алыш келип отурганы.

Үй ичинде иретсиз жаткан шишлерди, адам кейипинен кетип уктаган үчөөнү көргөндө, Ахматтын каны арашан болуп кетти.

– Тур!

Камчысын бүктөп туруп столду тарс бир салды эле, Эшмат менен Шарип көздөрүн селт ачышты. Айдап кетчүдөй жаалары катуу турган кишилерди көрүп экөөнүн төң үрөйү учуп кетти.

– Ышкын түп мурут! Жытташып калыпсың го Эшмат күрүч-пуруш менен. Кейпини карачы! Адам болбой кал! Тур!

Столду камчы менен, дагы тарс бир койду. Ошондо гана барып Хакимов ойгонду.

– Уркуя менен Колдошту мууздал кетишиптири басмачылар. Өлтүргөндөрдү издең табууну сизге тапшырды район, жолдош Хакимов.

– Киши өлтүргөндү издең тапкандай мен ит эмес. Өзүңөр таап алгыла. Эс алыш жатам мен.

– Эй Бөдөнө! Бабактабай жөн сүйлө! Сенин алдында айыл кеңешинин катчысы турат!

– Мен ит эмес шимшип барып тапкандай!

– Сен учинспекторсуң. Сага район тапшырды. Күнөөкөрлөрдү таап беришиң керек!

– Уркуя менен Колдошту мууздал кетишиптири дейсицерби? Эшмат кабагын чытып кайгырган болду.

– Ооба, мууздал кетишиптири.

– Аны өлтүргөндөрдү издең кереги жок. Дапдаана эле турат. Гайвалы, Мадымар уулу. Башчылары ошолор, калгандарын өзүңөр табасыңар. Орун талашып өлтүрдү да. Так ошолорду камаш керек, жолдош Хакимов. Алардын кылбаганы калдыбы, буз-зукулар!

Эшмат ызырына сүйлөгөндө оозунан көбүгү чыга түштү.

– Сен өлтүрүп жүрбөгүн, Эшмат?! Шарип экөөнөр өлтүргөн болбогула?!

Ахматтын сөзүнө Эшмат чычалаган жок. Кыт-кыт күлүп тим болду. Шарип селдейе түшүп кайра жазылды.

– Киши өлтүрмөк түгүл тоок мууздай албайм, – деди аздан соң Эшмат.



Ахматтын эсине мындан аз эле күн мурун Уркуя менен жолукканы, сүйлөшкөнү түштү. Каравандан үй таап беришин сураган. Эшмат, Козу, Мадалы, Шарип, Токто-сундардан коркорун айткан. «Булар мени соо кылбайт», – деп көзүн жашылданткан. Ай күнүне жетишип турган кош кабат келин ийниен тынып араң сүйлөгөн. Сезимиинин терецине. катылган каттуу коркунуч сыртка чыкканы, сүйлөшөр, көнешер кишилери бар экенине ыраазы болгону байкалган. Ахмат үй табууга убада берген. Бирок аз күн өтпөй төрөп калып, көчпөй тура туроо аргасыз болгон. Ошол Уркуя айткандардын экөө мына. «Булар качан мас болууга үлгүрушту? Таң атпай мында кайдан келишти? Кандай эле Хакимов менен жытташып, айкалышып калды? Эч кандай жакындыгы болбосо, достугу болбосо мында жата турган кандай жөнү бар? Балекетти ушулар кылган го? Түндөгү кишинин канына забын болгонун жууп жатышат го?» – деп ойлоду Ахмат. Хакимов деле кебелер эмес. Ким өлүп, ким койгону менен иши жоктой мурдун балта кеспей керебетке дагы кыйшаша кетти.

– Тур! Тур! Уч жолу айтам, турбачу болсоң районго кабар кылам. Киши өлтүргүчтөргө жардамчы катары күнөөлөтөм сени!

– Бар. Күнөөлөтө бер. Мен түндө иштеп чарчагам. Эс алуум керек. Билгениң кылыш ал! Мен сенин карамағында эмесмин.

– Барбайт экенсиң да?! Издебайт экенсиң да?! Жат. Ич арак. Качкындар менен дос бол?!

Ахмат камчысын бүктөп туруп өз кончун тарс чапты.

– Өлтүргөндердүйн камай бергиле. Эмнесин издеңдей алардын. Белгилүү, – деди Эшмат.

Ахмат шарт эшикке чыкты. Ээрчиң келген кишилер менен кошо аздан кийин кыштакты көздөй баратышты.

– Соо эмес булар. Отурган түрлөрү жаман. Шегим бар. Таң атпай арак ичип мас болуп... Көздөрүн кара-байсыңбы, кыпкызыл болуп. – Ахмат атын камчы ме-

нен моюнга чаба берип сөзүн улады. – Келбей көрсүн алиги короз бөдөнөдөй бакылдаган Хакимов! Кынына киргизем аны кечтен калбай! Келбей көрсүнчү!

Ахматтын көзүнө Уркуянын ажарлуу жүзү көрүндү. Ал көзүн жоодурата тиктеп, үй таап берүүнү сурал тургансыды. «Ай, кайран келин! Неге айттар замат үй таап бербедим экен. Неге төрөсө да болбой көчүрүп кетпедим экен. Балким көчүп кетсе өлбөй калат эле. Ата шордуунун тилектери ай! Жетпей калбадыбы тилектерине. Окусам, билимдин кудугун казсам дечу эле. «Окуй берип, окуй берип мүргүп жыгылып калсам» дечу эле. Тилекке жетсе эмдиги жылы шаарга кетмек болчу. Жетпей калды тилегине. Жанагы үйдө отурган экөө канын ичи. Алардын аңдып жүргөнүн райкомго дагы билдиргем деген. Эмне үчүн Ибраимов көңүл бурбайт? Эмне үчүн? Көңүл бурмак түгүл кайта партиядан чыгарып... Кулактарга сатылып... Эмне болду эми? Өлдү да калды, кайран кишилер. Калдаңдаган бечара Колдошту айттайсынбы, түк ичинде кири жок эле», – деп келаткан Ахматтын оюн топтошкон элдин кажы-кужусу бөлдү. Жыйырма чакты колхозчулар чогулуп алыш Уркуянын үйүн көздөй баратат. Бирөө муштумун бекем түйүп алыш уу тил менен сөгүнөт. Күн чакчайып өйдөлөп баратат. Аңгыча бир канча атчан киши те Караван жактан көрүндү.

- Булар ким?
- Өзбекистандан го.
- Алар кайдан угушту?
- Түндө эле жеткен да. Келбей коёбу. Делегаттарын жиберген го.
- Козуну көргөнүңөр барбы?
- Отурбайбы буркурап ыйлап.
- Үйлап? Көзүң аккыр о-у!
- Мадалы кадимкидей эле өкүрүп түштү. Көз жаштары талаалап кетиптири.
- Аларды көрүп Айниса чыңырып ыйлады дейт, ыраспы?



– Укканым жок.

Топ киши ушинтип сүйлөшкөн бойдон Ахматтардын жанынан өтө беришти.

Бир карыя Ахматты көрө коюп атайды токтоду:

– Ахмат балам, тапкыла басмачыларды. Минтип отурса жан койбийт го. Уурдалган аттардын изинен адашып калышыптыр. Киши басып койду, болбосо өзүм кубалаганда табат элем. Издегиле, балам, Ахмат!

Ага жооп берүүнүн ордуна Ахмат үйдөн чыккан Хакимов, Эшмат, Шариптерди тиктеди. Хакимову атчан, берки экөө жөө. Ээрчишип Уркуянынын карай жөнөшту. «А-а, ийинден сууруулуп чыктыңарбы? – деди Ахмат аларды кыжырын кайната тиктеп, – ким коёт ушундай кишилерди учинспектор кылып? Башынан аягына чейин арак сасыйт!.. Тетиги экөө менен бирге өлтүрүшкөнүн кайдан билдим? Айткан сөздөрүн кара, «өлтургөн кишилерди таап алгыла», – деп? «Ит эмесмин», – деп коёт уялбай. Булар соо эмес. Кантин коёсун мойнунда? Устүнөн чыкпаган соң, далил жок болгон соң... далил... Кантин далил жок? Айтпадыбы Уркуя, кимден коркорун. Ошо жетишпейби? Дөөдүрөп айтып жүрөт го Абдылданын Тешебайы, «Советская Киргизия» газетасына чыкканын баарын кайталап. Партиядан чыгарышты, кызматынан алдырышты, үйүнөн кууп чыгып, үйүн кампага айланышты. Уркуяны багынтыбайз дешти. Багындыбы Уркуя? Жок. Так ошо сандалып жургөн кезинде да күрөшүн тыйбады. Мадалыны так ошо сандалып жургөндө кулакка тарттырды. Ал бизге күрөшүүнүн, үлгүсүн калтырып кетти. Уркуя! Сенин жолунду жолдойбуз биз! Сен жалгыз эмессиң. Артында элиң калды. Ишиң өлбөйт сенин», – дегенде көзүнө жаш кылгырды. Дагы шөпөндөй бастырган Хакимовдун кабыргадай бүкүрөйгөн кебетесин көрдү. Моюну шылкылдап баратат окшойт анын...

Ахматтын оюн бөлгөн баягы Адынанын Мамашасы болду. Туурадан чыкты ал атын булоолонтуп. Эми эле угуптур. Айлындагылардын баарысын түп көтөрө алыш

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

келатыптыр. Энтигип алыптыр бечара, сүйлөөгө тили күрмөлбөй. Суукка томугуп калды дей турган анын кебетесин көргөн киши.

– Кайран Уркуя! Кайран Колдош! – деди ал көз жашын шыптыра берип. – Ушундай болмок белендер шордуулар?!..

Анын сөзү Ахматка жаккан жок. Кагып койду:

– Алар шордуулар эмес! Өлтүргөндөр анык шордуулар! Айласы кеткенде кылган жоруктары душмандардын. Бириң өлтүрөт, миңи калат! Экисин өлтүрөт, эки миңи калат. Онун өлтүрөт, он миңи калат! Калайык калкелбөйт бүтүндөй!

– Боорум ооруп жатпайбы, кантейин.

– Бооруң ооруса күрөш. Тап издең, өлтүргөндөрдү! Ошентип бооруң оорут! Өбөктөп ыйлап боор оорутпа! Уркуя ыйлаганды, жашыкты жаман көрчү! Ооба, Уркуя ошондой болчу! Өзүндөй көрүп жүрөсүң го элдин баарын, басмачынын колуна түшүп кеткенде коёндүн далысын ачып жан сактаган. Уркуя далы ачкан эмес! Ал турмушка жол ачкан! Канын, жанын аяган жок ал биз үчүн! Биз үчүн дейм!

Ачуусуна чыдабай Ахмат аттын жалынан жулуп-жуулуп алып оозуна салды да, кадимки күрөшкө түшкөн балбандай чайнай кетти. Дагы көзүнө Уркуя көрүндү. Ал кимдир бирөөнүн арыз-арманын угуп отургандай болду.

– Эскини териштирбениз, укөм! Мен басмачыга сатылып кеткен эмесмин ошондо. Жан сактоонун түрдүү жолу болот. Антпесем башым мүнөттө кыя чабылып калмак. Эми пайда келтирип жатам го өкүмөтке, – деди Мамаша Ахматка таарына сүйлөп. Анын сөзүн Ахмат укпай калды. Эки көзү тиги айылга житип кеткен Хакимов менен Эшмат, Шарипте. Аңгыча дагы Уркуянын үнү кулагына угулат. «Үй таап бер Ахмат. Көчүп кетпесем болбойт», – дегенсийт.

– Издең жатасыңарбы өлтүргөндөрдү? – деди Мамаша дагы санаасы чыдабай.



– Издең жатабыз. Сага окшоп издең жатабыз?.. Тетиғине, кетти го ат жалына жаба кусуп өбөктөп!.. Хакимовбу, бөтөлкөбү, ким билсин анысын!.. Мас кызылдай. Ошого тапшырган иш кантип оқунан чыксын. Өзү кошо өлтүрүшкөнбү деп корком. Көзү жаман капырдын!

– Кармушин келмейин эчтеме чыкпайт.

– Сенин сураганыңы бере бермек беле. Районго телефон чалдым десен. Үргүлөп бирөө отурат. Деле кылышайыр эмес, бул окуяга. Маани берген жок ой. Ишесиңи, маани берген жок. Чуу чыгарыш керек эле. Бүткүл районду түп көтөрө аттантыш керек эле. Тапшырганы Хакимов. Атын жөн эле бөтөлкө койсо, шиш кекиртектин. Кокосу ары бери сороктоп турат экен сүйлөсө. Уш-шул кебетеси менен ал душманды камабайт, сени менен мени камайт.

Мамаша дагы ыйлады. Анын чүнкүл көзүнүн терең түпкүрүнөн жылтырап жаш көтөрүлүп, көз чанагына толуп, эми мөлт төгүлүп келатты. Ал Ахматты тиктесе бетинин түгү чыгып каардуу. Ошонун өңүн тиктей берип жашын таратты.

4

Тополоң. Кылкылдаган эл чар тараптан келип жатат. Бардыгынын кабагы бүркөө. Уркуя менен Колдоштун тууган-туушкандары бүт чогулган. Беш-Буркандан дагы келип калышыптыр. Кәэси көз жашын көлдөтүп ыйласа, кәэси каарын төгүп сөгөт, душманды каргайт, кандай болбосун кармаларын, жазасын аларын айтат. Аталаш агасы Өмүрзак Кеңешти астына алыш әшикте отурат. Оң колу алмак-салмак баланын мандайын сылаган менен ою башка жакта. Уркуянын атасы Жумабайды, анын жаштайынан өткөргөн жакырчылык турмушун, эми баш көтөрүп келатканда өлүп калганын эстейт. Анан... о-о баягы бир жылдар эске түшөт. Андагы көргөн кордуктун жүзүн ары кылсын. Байкүш Жумабай кур-

жунду мойнуна асынып алыш кайыр сурап жүрбөдүбү? Ушу Зулум менен Уркуяны эки жыл бою кайырчылык кылып бакпадыбы. Ал эми бул өрөөндө Жумабай ара-лаштырабаган баттак калган жок, ал баспаган жок кана? Ал Уркуячы! Кийин Колдошко тийгенде деле экөө бир-дей байга батырак болушту. Кой багышты. Ошондой оор күндө жүргөн менен кабагым-кашым дешкен жок. Илгери бир шыпыр: «Баланча деген токайдо жалғыз канат өрдөктөр болот экен. Кокус бирдемеден корккондо бири-не бири сүйөнүп алыш учуп кетет экен» – деген экен. Ошонун сыңары эки бакыр биригип, бирине-бири канат болгон. Кийин чалғыны өскөн, көкөлөп учкан. Эми чал-кыган кенен дүйнө болуп турганда бир гана түн тыптый-пыл кылып салды.

Хакимовдун буйругу боюнча Көк-Жар деген жерден келген санитарка Самадурова моюндары кыйылып жат-кан Уркуя менен Колдоштун аяк-биягына чыгып кара-ган болуп, Бұбукан апанын шишип кеткен башына йод сүйкөгөн болуп, Хакимовдун айтканын аткарууга тыры-шып жүрдү.

– Жаз акт, – деп Хакимов ага бир барак кагаз сунду эле, чала сабат экенин айтып азырак кыйыктанган ме-нен акыры баш ийип, бирдемелерди чиймелеп, ак кагаз-дын бетин тарбыл ала кыла кетти. Хакимовдун айтка-нын кайталап жатты. Баш-аягын жыйынштырып келсе жарым бетке жетпеген актыда сөзүнөн көп ката болуп заматта кол коюлду да, Хакимовдун чөнтөгүнө жашын-ды. Актыны чөнтөгүнө салган соң Хакимов шектүү ки-шилерди камоого кириши.

Козу жан талашып үй ичиндеги канды жууп-тазалап жүрөт. Кыштын ушу суугунда, өзу жәцил эле кийингени-не карабастан, боргулданып тердеп алган экен. Колу кы-бырап иш кылып жаткан менен эки көзү улам эле Бұбукан менен Айнисага кадалат. Аларды астыртадан кылыйып карайт. Анын көзүн көргөндө бетин буруп кетип жаткан Айнисадан коркуп турат. Эшикте Шарип менен Эшмат

өкүрүп жатат. Көз жаштары булактап кеткен. Токтосун болсо ар кай жерде чачылып жаткан тыт союлдарды буту менен тепкилеп бир жерге чогулта берип көчөгө чыкты. – Сабыр кылгыла Жазуудагыны көрбөскө чаара канча. Бирөөнүн ажалы оттон, бирөөнүкү суудан деген ушу. Булардын ажалы киши колдуу экен, кантебиз, – деп Мадалы Эшмат менен Шариптин колдоруна суу куят.

– Онбосун душман, онбосун, – деп Эшмат бети, колун жууйт.

– Шейит болду бул экөө төң. Киши колдуу өлгөн шейит болот. Эй, көп кармабай көмүп жиберген он. Өлгөндүн иши. көмгөн деген бар. Баргыла, бейит казчуулар. Убал эмеспи өлүккө, – дейт Абылданын Тешебайы төшүн дагдайта элден бийигирек көөдөн көтөрүп.

– Мындаига кылган жардам сооп болот. Аянбайлы эчтеме бул шейиттерден. Эй эл, журт! Кепини менин мойнумда болсун, калганын башкаңтар тапкыла. Кайран Уркуя аял кунунда жок эмес беле, – деп Эшмат кепинге кетет. Мүрзө казуу учун Козу менен Шарип, дагы башкалары жөнөйт. Аңгыча Гайвалынын үйү жактан бакашака үн чыгат. Эл ичи дуу-дуу боло түшөт. Баягы Хакимов Гайвалы менен бакылдашып жатат.

– Тиги эмне экен?

– Камаганы жатат.

– Гайвалыныбы?

– Мадымар уулун камап салды. Гайвалыга эми келди камаганы.

– Өкүмөттүн укуругу узун. Кармалбай коймок беле.

Эки-үч кишинин минтип сүйлөшкөнүн угуп Эшмат менен Шарип токтой калышты.

– Камунисмин деп көёт жанагы Мадымардын Тешебайы! Өлтүргөнү киши, атыш керек андай мыкаачыны! Мамаша дагы соо эмес, Бардыгын кылган ошо. Басмачыга бал китеччи болгон эмден түңүлө берген жакшы. Ошону камаш керек эле ири алдында, – деди Эшмат. Элге атайы угуза айтып. Анын сөзүн Шарип колдодуу.

- Кармалат го. Таппай коймок беле өкүмөт, деп койду. Тапанчасын Хакимов колуна кармап алайп Гайвалыны айдап баратты. Гайвалы:
 - Аз убак берсең, кийим-кечегимди алайын, – дейт.
 - Бас, бас! Кийим-кечек... Түрмө жылуу. Өлбөйсүң үшүп!
 - деп Хакимов нагандын кундагы менен желкеге түртөт.
- Ой мусулман, аялдасаң азырак, Алайп алайын кийимиди.
 - Уркуяны өлтүргөндө ысыдың беле? Эми үшүп жатасыңбы, сволочь, бас!
 - Мен эмес өлтүргөн! Оозуңа карап сүйлө!
 - Бас, бас! Кол кайырсан атам.
 - Атуу сенин колунда эмес.
 - Атам!
 - Мен эмес киши өлтүргүч! Эшматты кама! Токтосунду кама! Өлтүргөн таяктары жатат Уркуянын үйүндө!
 - Эмне? Кандай таяк?
 - Тыт таяк. Андай таякты мен Бегалынын үйүнөн көргөм.
 - Бас, бас! Жалаакор. Сотко барганда айт таяктарынды! Таяк-маяк!.. – Хакимов Гайвалыны түртүп жиберди. Каны кызуу жаш жигит ызага чыдай албай качырып барып Хакимовго бир тииди. Хакимов көкүтү карай бир атты. Ошол кезде аркадан Гайвалынын атасы Мамаюнус кирип келип калган. Үнүн киркиретип бирдемелерди айткан болуп кучактап калды баласын.
 - Балам! Ушуну көрмөк белем кокуй!
 - Ой, эмне болду ата сага?
 - Эмне болгону менен курусун!.. Иштебе десе болбайсүң, жолобо десе болбайсүң, эми күнүм не болот? О-о жалгызым, маа топурак салып кет. Кудай сенден бир ууч тоопурак буюрабаганы ушубу, тириүлөй көмөт деген ушубу? – деди Мамаюнус баласын этектен ала жыгылып.
 - Тур нары! Эмне болгон чал, бутка чалынып?!
 - Кайда алпарасың? Экинчи көзүн көргөзөсүңбү, жокпу?
 - Камайм. Ак болсо чыгат, кара болсо атабыз!



– Эмне?

– Атабыз дейм. Кандай эле укпай калдың. Ак жүр дебейсинби анан балаңды. Бас, бас! Эмне кылчактайсың.

Бир аял чапан алыш келди эле аны Хакимов алдырып бай койду.

– Түрмө жылуу дейм! Бирдеме берүүгө тыюу. салам! Жолобогул!

Туш тараптан көргөн бир топ киши өзүнчө сүйлөшүп, ар ким ар башкача жорушту.

– Ушу өлтүргөн бекен? – деп бири айтса.

– Шектенгенин камабайбы, – деди экинчиси.

– Мадымар уулун бая эле камаган, – деп башкасы айтты.

– Жалаң эле камунистер камалып жатат. Ушуга көзүм жетпей турат.

– Тияктан сегизи камалды деп айтты бирөө.

– Сегизи? Козу бар бекен?

– Козуң мүрзө казганы кетти.

Эшмат кепиндиц стампулду колтугуна кысып алыш, шашып Уркуянын үйүн карай кетти.

– Кепин көтөрүп калыптыр го тиги! Берешен болуп чыгып кетиптиргө тиги! – деген бир абышканын сөзүнөн улам:

– Өзү өлтүрүп, өзү ыйлагандар аз бекен. Шегим бар ушундан, – деди капкара кемпир. – Кантип колдору барды экен, койчо мууздаганга? Дидаары курусун капырлардын. Убалы уктатпасын уч баласынын. Байкуш Бүбүкан нес болгон эмече эле делдейип калыптыр.

Гайвалыны айдал, арбаң-тарбаң этип анын артынан Мамаюнус ээрчиип, көчө боюнан элдер карап, түрдүү сөздөр айтылып...

Бир көчөдөн бурула бергенде Гайвалынын астынан карпа-курпа Шарип чыкты.

– Мен кепил болом, берип кет, жолдош Хакимов, – деди, андан эч ким сурабаса деле өзүнөн өзү айтып. – Ай Гайвалы, айт, кепилдикти алсын де. Бирге өскөн элек кантип сенден аяйын кепилдикти. Аз өтсө кечигесиң, су-

ран. Сенин кадырың болбосо да менин кадырым үчүн таштап кетер.

— Бас, бас! Эмне кылчактайсың артыңа? Атаңы кудай алмак беле, келатат. Ай чал, бар үйүңе! Ак болсо келет балаң, соо болбосо атылат, — дейт Хакимов деле кенебей сүйлөп. Кетмен көтөрүп бараткан Козу алыстан ага жаңсап бирдеме десе, жок дегендей белги берип баш чайкайт.

— Тұртпө. Тұртүүгө ақың жок, — дейт Гайвалы, Хакимовго акаарат кылышп. Шарип менен Хакимовдун көз карашын байкайт. Ал әкөө көз ымдашып сүйлөшкөндөй өндөнөт. «Қандай эле Шарип барктуу болуп чыгып кетти Хакимовго? Булар качантадан бери тааныш эле? Шарип менен да, Эшмат менен да әэрчишип калыптыр, әкөө тен құнөөкөр экенин билбей койдубу? Құнөөкөр менен достошкон так ушунун өзү құнөөкөр болуп жүрбөсүн? Деги бул кайдан келди әкен? Атандын көрү, ак жерден камалыш... жалаа менен кесилип кетсем қандай болот? Тиги сакалынан жашын ағызып зарлап калган атам кантет? Артымда же тұяқ калсачы. Мындаң окуянын опурталы көп болот. Чын эле ак жерден күйүп кетемби? Парторгду да камаса, жалаң эле коммунисттерди камаса... бул эмне болуп баратат деги? Өлтүргөндүн ана башы ушу Хакимов болуп жүрбөсүн?» — деди Гайвалы өз оюнда.

— Бас, бас. Эмне башты жерге саласың?

— Басып баратпаймы. Эмне желкелейсисиң?

— Желкелегенди көре элек экенсиң?! Желкелермин дагы?! Андан көрөкчө тез мойнуңа ал. Ким-ким болуп өлтүргөнүңердү жашыrbай айт.

— Жок! Мен өлтүргөн эмесмин! Кишини басмачылар, пансаттар өлтүрөт! Мен басмачы эмес! Менин атам чааракер болгон! Мен акмын!

— Бас-бас бакыrbай. Ак болсоң кутуласың. Кара болсоң атыласың. Бир эле оқ жалынат.

— Сен оозуңа карай сүйлө! Капкайдагы кулактарды тегерегине топтоп алыш!.. Арак ичесиң кулактардан! Ак кишилерди камайсың!



– Оозуң жаман экен сенин жигит?! Оозуңды жыра коюп салайымбы кундак менен?! Айт барып, кулак менен арак ичет экен деп. Түшүрүп ташта колуңдан келсе ишимден?!

– Айтам. Бул жоругуң жерде калбайт. Ушу сендиқ эле алым болбособу?!

Гайвалы чыңдал әле канын кызытты. Аркадан же-тип калган атасы анын сөзүнөн чоочуп кетти. Үнчукпасын суранды.

– Бас-бас!

– Баспайм.

– Баспасаң, атам!

– Колундан келсе атып көр!

– Кой балам, кежирленбе! Атса атып коёт, колунда куралы бар эме! Иштебе десе болбой, ырайис болуп, айткан тилди албай жүрүп кара көздү кашайттың го. Үч бирдей атты кантип төлөйбүз эми катүгүн!

– Барчы, ата, нары! Момунун айдаганынан сеники етту го. Кудай албайт мени. Ат уурдалса уурдаткан киши жооп берет. Киши өлгөн болсо өлтүргөндөр жооп берет. Эмнесине күйгүлтүк тарткандай. Ак кишини кеспейт сот.

– Бас-бас. Андан көрөкчө тиги Шариптин сөзүн ук. Кепилге алганы жатат, мұнәзүң жарапша ойлонуп көрөбүз... а-а, кандай дейсиң жигит? Жан таттуу болсо антерсин, таттуу болбосо...

– Керек эмес анын кепилдиги мага! Аңдай күнөөкөрду Кепилге тартпаймын. Эртең өзүм әле чыгып келем.

Шарип Гайвалынын сөзүн укканда мурдунаң сөгүнүп алыш жолго түштү.

Ар кайсы кыштактан топтошкон эл Үркуянын үйүн карай бет алыш кетип жатты. Аларды карап туруп Шариптин деми кысылды:

– Мындай болорун кайдан билдик. Карасаң, жабыла чаап келип жатышканын?! Мұрзө казыш керек. Қөмүш керек тезирек. Жигин билгизбей жоготуш керек. Азамат Хакимов! Камасын, аттырсын баарысын! – деди ал арыштай басып мұрзөнү карай баратып.



Уркуянын үйүнө жакын эле жерде, чыгыш жагында, кыштактын арасында көрүстөн бар болчу. Баягы бир жылы басмачылар көз көрүнө келип чак түштө атып кеткен беш эркек, эки зайдыптын сөөктөрүн ошо жерге коюшкан. Андан бери ал көрүстөнгө өлүк коюла элек болчу. Кыштактын арасы деп ага өлүк коюу тыйылып калган. Жакындыгына карап Козу менен Мадалы ошо жерден казышты. Демейде жалынса мындай ишке барбаган эмелер. эми мойнунан терин шорголотуп иштеп жатышты.

– Эки мүрзө казабызы, же бир көмөбүзбү? – дейт, бети-башы чаң болгон Козу, жанында жер чукуп жаткан Мадалыга бурулуп.

– Таш оозуңа, айбан! Эки деген эмнеси, бир казабыз. Чыгышка бир казанак, Батышка бир казанак. Эки чаңак казыш учун канча убакыт кетерин билбейсиңбى? Каз чамдабырак, – деп Мадалы аны капиталга түрттү Козунун муундары калч-калч. Баягы килейген денеси кичирип көрүнөт. Ак куурайдай алы калбай, сайган менен күрөгү жерге жакшы кирбей, айтор иштеп жарыта албай койду. Мадалы деле кебелбейт. Күрөкту жерге мылгыта сайып топуракты ырахаттана тышка ыргытат.

– Канды жакшы жуудунбу? Калч-калч этет колун, карап турсам. Эмнеге антип жатканың билбейм, – дейт Мадалы акырын сүйлөп. – Андай чакта шек алдырсан өлгөнүң да.

– Айнисанын көзү жаман экен каапыр. Кадала карат. Таанып калганбы дейм. Таанып калган болсо өлдүк. Таенесине бирдеме деп шыбырады жарыбагыр, мени каратай баш шилтей берип. Жаным чыкты. Ошондон бери муунумдун калчылдаганы басылбайт.

– Киши болбой кал. Чычкандай кыздан коркуп, ушу сени эмне десе болот. – Мадалы ойлоно калып, кайта сөзүн улайт: – Жайлаш керек эле. Бала дебедикпи. Тирмийип, көзү жаман чын эле. Мени дагы шектүү карады. Керек болсо азыр дагы кеч эмес. Кемпирдин башы баш эмес, таш белем. Өлбөй калыптыр.

– Андан коркпойм. Тааныбайт эч кимибизди. Балекет кыздан чыкпаса экен. Жашабай жатып, чондор билбегенди билет. Таенесине суу ала чуркап жатканын карасац.

Бирөөнүн табышы чыкканда экөө төң жаагын жапты. Аңгыча Шарип келди. Казылыш жаткан мүрзөнү байкап туруп:

– Күрөк мизин аябагыла. Терең казгыла. Кайра чыкпагандай болсун. Козу сага эмне болгон калчылдап? Сай батыра-батыра! Шейит болгон эмелердин сообун аласың, жакшы иште. – деди.

– Бабырабай, түш бери. Күчүндүн баары сөзүңө чыккан. Биздин бригат өндөнүп, «күрөк мизин аябагыла», – деген болот. Эшмат кайда жүрөт? Куркулдап арак жутуп жатабы дагы бир жерде? – деди Козу Шарипти кекете сүйлөп. – Токтосун союлдарды буту менен тээп жатканын кишилер байкап калды деп корком. Бекер алганбыз ошонукунан. Таанып коюшса өлдүк.

– Кантеп тааныйт. Тыт жыгачы жок бекен башка жакта. Каз дөөдүрөбөй, Эшмат карап жаткан жок. Қепин даярдап жүрөт. Түзүк иштелип жатат бардыгы. Хакимов азамат экен. Баягыларын баарысын камап жатат. Акыркысы кылып Гайвалыны алыш кетти. Ой иттей шылдыңдадым дейсис?!

Кепилдикке алайын деп койдум кырдана сүйлөп. Кыйылат, көзүн жалдыратып мыт-тайым. Атасы арбаңдап ээрчиp алыштыр. Куда-аа кааласа тилек келет. Өзүбүздүн колго тиет бийлик.

Шарип мүрзөнүн тышында туруп кобурап жатты. Анын сөзүн Мадалы жактырган жок. Эки сөз менен катыра сөкту эле, жаагы жап болду. Жер түрткөн момолой көздөнүп Козу отура калды.

– Каз жалакайланбай. Жаталактанып, эмне сага.

Мадалы дагы Козуну күрөктүн учу менен бөйрөккө түрттү. Бир канчадан бери чыдап, айткандарын кулак кырынан кетирип турган эме, ушу жолу арына келди. Мадалынын күрөгүн кагып жиберди.

- Тарт ары!
- Ие!
- Тийбе мага. Каным кайнап турат, кокус!..
- Эмне, өлтүрөсүңбү?
- Өлтүрөм. Ушу жерге сени көмөм. Молдогазы акемдин кунун алам. Анын куну – сенин башың.
- Башым сенин чөнтөгүндө, бекен?!
- Тарт э ары!

Козу Мадалыны чоң муштум менен бир койду. Мадалынын башы казанакка кире түшүп, көчүгү тоңкоюп калды.

- О!
- Құрәк сабын када қылып сайып коёрмун көчүгүнөн!
Үрбәй жур.

Мадалы казанактан шарт чыгып, көзүн ақырайтты. Ирмемге әкөө тиктеше түштү. Аナン алкым талаштыра Козуну бир койду. Ага Козу жығылган жок. Шап жакадан алып муунтту да, чоң тизе менен курсакка желип-желип койду. Мадалынын өңү көгөрүп, оозунан көбүгү чыга түштү.

- Өлтүрөсүңбү?
- Өлтүрөм. Казанактын ары жагынан казанак казам, көмүп салам. Акемдин кунун алам.

Үстү жактан карап турган Шарип:

- Киши келатат, – дебегенде әкөөнүн бири өлүп бири калат беле...

«Киши» дегени әки әчки кайтарып жүргөн бала болчу. Тигилдердин урушун басуу максатында гана Шарип шылтоо тапкан. Киши жогун билген соң әкөө кайта әле сез менен да, кол менен да мыкындаша кетти. Эми Мадалы Козунун қырына чыкты. Оозу жецил экенин, көрүнгөнгө әле «Уркуяны өлтүрөбүз, басмачы болуп кетебиз», – деп айта бергенин күнөөлөдү.

- Кесириң тийбесе әкен деп корком. Бүгүн бир жерде сез болду деп уктум, сенин келжирегенинди айттып.
- Керек болсо өзүм айтам. Мадалы муузздады дейм сотко барып, эмне қыласың. Жадап кеттим. жашоодон.



Түрмө жакшы бу көрө мага, түрмө! Өлгөнү турам бычакка урунуп, жиниме тийбе!

– Өле бер. Өлөм деп коркутат мени.

Шалак-шалак этти Козунун муштуму Мадалынын жонуна. Мадалынын көңүлү караңгылай түшүп басылды. Шарип жогорудан кыжынып:

– Токtot! Болбосо, әкөөнөрдү төң өлтүрө чабам! – деди.

Аздан соң Мадалы менен Козу момолой окшоп казган топурактарын тышка ыргыта кетишти. Канчалык ойло-боюн десе болбой эле Козунун көзүнө Айниса чалдыгат. Ал кулуя карап турат. Козунун жүрөгү опкоолжуйт. «Таанып калса керек. Ал кыз жаман. Чоңдон сезимдүү балекет ал. Соо койбайт бизди. Эмне кылуу керек? Аны дагы... Жок, эми антиш колдон келбейт. Аларды багып калышты эми. Андан көрөкчө... Эмне андан көрөкчө? Арга жок. Бардыгы бүттү. Карады, минтип көр казып жатам. Бир кезде бай элем. Көпкөн элем заманында. Көр казуу деген ойго келчу эмес. Өзүм каалап келдим минтип. Өзүм эмес, күнөөм айдап келди. Эх шайтан кыздын көзү, дагы тиктеп турбайбы. Бул мени соо койбайт. Бул, кыз мени жутат. Кудай ай эмне кылганда кутулам бу балекеттен? Кайдан кирдим экен бул ишке? Эмне болот эртеңки күн? Эртеңки күн... эмне болсо ошо болсун. Менин эртеңки күнүм барбы. Баарынан ажыраган кишимин. Өзүм да жокмун ал тургай. Рас болду! Ошентип өч алган жакшы. Эми мобу мыкаачыдан өч алам. Аныбы?.. Жөргөмүштөй таман астына басам. Бир тамчы гана кан калат бут алдында. Шарип кеттиби? Шарип! Жок. Кеткен экен», – деди ал ою менен акыркы сөзүн аралаштыра, угуза сүйлөп. – «Сени мен баары бир өлтүрөм Мадалы. Ажалың менден. Акемдин кунун албай тынбайм. Канга-кан», – деди ал угуза сүйлөп. Мадалы бирдеме айтмакчы болуп келатып тигинин канын кызытпоону каалады. Аңгыча бирөөлөрдүн өкүрүп келип түшкөнүн угушту. Козунун көзүнө дагы Айниса көрүндү. Ал эми кадала карады. Эриндери кыбырап, сөккөндөй болду. «Атаңдын көрү, ушу кыздын көзү

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

шилиме жетип... жеп салды жанымды. Жан алгычым ушу болот го менин», – деди анын ою.

- Биз өлдүк, Мадалы! Атылабыз.
- Дөөдүрөбей, каз бат.
- Мұрзен Уркуя менен Колдошко эмес, өзүбүзгө казып жатабыз.
- Эмне эле мынча бабырайсың. Казбасаң кетсөнчи, бай болгур.
- Бай болуп бүткөм, жарыған эмесмин. Бай түгүл кулақ болгом. Ууру болгом, жарыған эмесмин. Эми өз көрүмдү өзүм казып жатам.
- Жинди болгондон соосуңбы?
- Жанагы Шарип менден ачык ооз. Кечээ Қызыл-Кыядан келатып Уркуяны сөгүп ырдантыр. – Бирөөнүн табышы чыккандай жалт кулак түрүп Қозу тышка көңүл белдү. Эч ким жок. – Хашиф менен бир келатып ырдантыр. Хашиф жаман. Ал чиркейдеги илмейген ногой жаман. Анан... Айниса түпкө жетет. Мен андан коркуп калдым. Баса, документтерин алды дедиң әэ? Шарип Хакимовго берди дедиң әэ? Керек болот ал бизге.

Козунун сөзу Мадалыны да коркутуп койду. Өзүн өзү алаксытып қыңылдаап ырдайын деди эле, чыккан жок. Тердеп кетти. Қадимки өлүм астындағы жан тер окшоду. Қөңүлү караңғылап, башы айланды. Чекеси менен казанактын жәэгін сүзүп азга турду.

- Өх! Болбой турам.
- Каз көрүндү өзүң.
- Ириген ооздон чириген кеп чыгат. Койсоңчу, Қозу!
- Қозу койгон эмес, койбот да. Қөрдүңбү мобу муунду? Минтип қүнөөкөр гана калчылдайт. Қүнөөкөрдүн жатар жайы белгилүү: түрмө же мұрзө. Экинчисинде отурам. Мен кетпейм мындан. Сени ала жатам. Тиги дүйнөдө көңүлдүү болот. Мен нурдун қызын алып бейишке чыгам. Сен мага касапчы болосун. Мойдунга касапчы болгондон кантип жакшы болbosун маа касапчы болгон. Анан кыйыктанчу болсоң мал сойбой, маминтип

этинди чымчымдайдан күн сайын оюп алыш отуруп жазалайм.

Козу Мадалыны бөйрөктөн чымчып алды. Тигинин кытыгысы катуу экен, бакырып жиберди. Шарип кетип калган. Булардын жоругун көргөн жок. Мадалы даап беркиге сөз кайтарбады. «Тарт тизгиници, Мадалы! Артык баш бир сөз чыгарба. Каны кызуу жаш жигит өлтүрүп коюудан тартынбайт. Этинди кесип алса да кың дебе», – деп өзүнө өзү акыл айтты. Козу анын сырын билип кырына чыгып алды. Қапкайдагы коркунучтуу сөздөргө түшүп кетти. Баягы басмачылардын кутуруп турган кезинде кайсы басмачы кимди кантип кыйнап өлтүргөнүн айтып жатты. Мадалы уккусу келбegen оюна койбой атайы өзүнө каратып алат да, терип-тепчиp айтат. Кезегинде күрөк менен ныкып коёт.

Мадалы бир маалда тышкa чыгууга камынды эле, Козу аны этектен тартып түшүрдү.

– Суу ичип келейин, коё бер, Козу.

– Атандын канын ич. Колдош менен Уркуя суусунунду кандырган жокпу? Тойгон жоксузбу? «Өх, ушул катындын чыгына кол салсам, эки дүйнөдө арманым жок», – дечү эмес белең. Казысы таман бээ союп жатат дейт, барып же?! А-а тоюнбасаң алиги бешиктеги баласын же!

Козунун сөзүнөн Мадалы уулугуп кетти.

– Мен эмес аны баштаган, – деди.

– Мен бекен анан баштаган? Эшмат экөөңөр. Абылданын Тажыбайы, көрүнгөн жакка чапкылап үстүнөн ушак жыйнаган. «Басмачыга чыгып кетебиз. Эркибизче жашайбыз. Бул өкүмөт көпкө чыдай албайт, биздин колго да карга чычат», – дегенсиц. Кана өкүмөт кыйрап кеткени? Саамайлуу думанаң кана? Эркиндик алыш келген жок го?! Денесин күрт жеп эбак сөөгү сөпөт болду. Мен мынчалыгына барбайт болчумун. Силердин тилиңерди алам деп ушу абалга келдим.

– Кайсы абалга дейсин, Козу? Камалып калгансып сүйлөйсүң да. Камап жатат го камоочуларды. Аттыра-

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

быз баарысын бирден терип. Элүү башы болосун. Жыргайсың шордуу. Ишибиз минтип оодолуп турганда ырк бузбасаң. Сыр билгизбей зымпыйып калуунун ордuna... кызык экенсисиң Козу.

– Көзүмө Айнисанын көзү көрүнүп туруп алды. Ал менин башымды жутат. Эртең менен караганы шектүү.

– Сени мен эр жүрөк экен десе, коёндон коркок белен. Бекер дос болгон экенбиз сени менен.

– Мен эч кимиң менен дос болгон эмесмин. Ууру менен ууру дос болсо башы канжыгада, кулак менен кулак дос болсо каны көөкөрдө. Менин көңүлүмдү жакшылап албасаңар, эми эле айтам. Айтканым үчүн акталам. Өлүгүңөрдү тепсеп кетем кааласам. Акча керек. Көп акча керек маа. Бересиңерби же?..

– Сабыр кыл, Козу! Өзүң көрүп турасың...

– Укпайм! Мaa акча керек! Акча!

– Чүш-ш-ш эл угат. Эмне болгон буга?

– Эмне болгонумду биле элексинбى? Көрбей турасынбы? Өз мурзөмдү өзүм казып жатам дегенимди унутуп калдыңбы? Сени көрүмө кошо ала жатам деген жокмунбу?

– Ай байке, байке! Жан ооога!

– Кудай мындай туш келтирбеспи сени. Тилинди суурup алып!..

Тыштан кобураган үндөр чыкты. Беш-алты киши келип калды. Мадалынын жаны эми ордuna турду.

5

Кара таандай кайнаган калк Уркуянын үйүн курчап кабактары суз. Эшмат, Шарип, Токтосундар бүгүн элпек болуп чыгып кетиши. Өлүктөрдү көмүүгө керек болгон эмне сурабасын таап келип жатышты. Мындай караганга тим эле өлүк ээси өндөнүшөт. Чаң чайнекке суу куюп алып Эшмат өлүктөр жаткан үйгө кирди. Артында кепин көтөрүп келаткан Шарипке көз кысып, «тез бас» дегендей белги берди. Бир киши табытка деп түптуз төрт

бакан өнөрүп келди да, кызылала сымса менен арчын-дап кирди.

Аздан кийин Эшмат менен Шарип кайра чыгышты. Жыйырма чакты киши эшик астына котолоп келип, үй ичинде эмне болуп жатканын көрүүгө кызыгып турушкан. Колунун сырты менен Эшмат түртө бериш:

– Пош-пош! Эмне, өлүк көргөн жок белеңер? Ары болгула дейм! – деди.

– Жөп ийчүүдөй жутунасыңар... Ой сакал! Тарт мойнунду! – деп Шарип бир куркугуй моюн карыяны жекирди. Карыя Шарипти көздөй жылып барат. Суюк ак сакал муруту дирт-дирт этет. Өрүктүн сөөгүндөй төмпөйгөн көзү жумулгансып турганы менен ачыгы эле ошо. Колундагы таягына сүйөнө басып тигинин жанына келет.

– Бирдеме дедиңби маа? Кайталачы?! Сөзмөр элең, сүйлөчү?! – дейт карыя Шариптин көзүнө көзүн такай сүйлөп.

– Тфу! Кулактардын ити! Кет! Эй ириң көз! (Антип Эшматты айтты). Өлүк башкарып калдыңбы? Качан Уркуяга тууган элең? Адам болбой калгыла, Маткурбан, адам болбой калгыла! Ушуларга башкартып коюп карап отурганыңарга жол болсун! Маткурбан! Өмүрзак! Кайда алиги, Зулум?

Абышканын сөзүнөн эл дуу-дуу. Шалкайып жылдызы түшүп отурган Уркуя менен Колдоштун тууган-туушкандары жапырт турушту.

– Тышка чыккыла короодон! Эй байбиче, сизге айтып жатам!

Чылбырын үзө басып, эшик астына, баягы Уркуя минчү боз жорго келди. Кабыктай катып жараган экен жаныбар. Чоң түяктары менен жер чапчып шаңгырап кишенеп турду. Бир даары анын келишин жактырган жок. Бир даарынын боору ачыды. «Ээси өлгөнүн билип жатат жарыктык. Жылкы акылдуу болот», – деди. Бир киши кармайын деди эле тиштеп, тепкилеп жолоткон жок. Кезегинде кошкуруп коюп качып карматпай турду.

– Ай чыпка сакал! Эмне кубалайсың аны? Сенин ордуңу талаштыбы а жорго? – деди алиги карыя, ар бир

сөзүн бөлүп-бөлүп кекете сүйлөп. Аңдан соң атка тийген жан болгон жок.

Бир маалда райондон эки киши келди. «Тигиниси Ыскаков, аркысы Каримов» – дешип калышты аларды тааныган кай бир активдер. Ал кезде өлүктөр табытка салынып, жөнөшкө даяр болуп калган.

– Кандай? – деп сурады Каримов оозунан арактын жытын буркуратып жетип келген Хакимовдон. – Канча киши камалды?

– Камадым бир тобун, сволочтардын! Доктур келип акты. жазды. Сөөктөрү көмүлсүн деди.

– Кайдан келди доктор?

Көк-Жардан. Текшерип чыкты баарын. Тезирек көмүш керек дейт.

– Неге тезирек?

– Ким билсин анысын. Өзүм доктур болбогон соң... Көм десе көмөбүз да. Жугуштуу оору айылга тарабасын дейби. Биз билбеген сырлары көп болот тура доктурлардын. Бүгүндөн калса инфекция жайылат дейби. Тилим да келбайт сөзүнө.

– Камалгандын ичинде кимдер бар?

– Мадымар уулу бар, башкасы бар.

– Парторгбү? Өлтүрүшкөн бекен?

– Күнөөсү болбосо камалабы. Андай сволочторду!..

– Сен жигит, ичкенден соосуңбу? Оозуң буркурайт...

– Ит болоюн, ичкеним жок. Бозо ичкем кичине. Баары даяр болду көмүүгө. Сиздерди күтүп турган элек. Мұрзөсү әбак бүткөн казылып. Өзүм көрүп келдим, жакшы казылды.

– «Жакшы казылды!..» Мұрзө эмес, өлтүргендөрдү кармоо керек. Мұрзө каз дедик беле сени?

– Камап жатам. Дагы камайм бир тобун. Камунсмин деп жүргөндөрдүн баары соо эмес экен. Калкоздун райисинен тарта камадым. Барбайм дейт кажылдап. Барбай турган эмени... камадым көзүн жылтыратып турмеге.

– Гайвалыныбы? Шегим бар ошо өлтүргөнүнө.

– Өлтүргөн эле. Өлтүрбөсө камаймбы.



– Бар. Элди байка. Күнөөкөрдүн кейпи башкача болот элден.

– Байкап жатам.

Каримов менен Исаков келгенден тарта Эшмат, Шарип, Токтосундар элди четтеп калышты. Улам келип дубал үстүнөн үй жакты карап калганы болбосо, элди үйгө жолотпой башкарған болуп тышта.

* * *

Сан saat эл эки курмандын сөөгүн көрүстөндү карай алып баратышат. Уркуяны көтергөн алты кишинин экөө Эшмат менен Шарип. Эшмат астында, Шарип артында. Катарлаш бараткан кишини Эшмат шаштырып:

– Бас. Өлүктү тез жеткирген жакшы. Желе жүрү, – дейт. Анын сөзү менен берки жанын таштап желип барат. Эшматка Уркуянын сөөгу коргошундай оор сезилет. Ийинен кандаидыр бир тонна жүк баскандай болот. Бүткөн боюнан тер ағып, башкалардан бөтөнчө булоолонуп баратат. Түрүүсүндө сакадай көрүнчү эле, өлгөндө чоңоюп кеткенби? Батырак жетсек, көздөн далда кылсак болот эле. Карыш жердин узарып кеткенин кара. Ийним оюлуп баратат», – деп ойлойт. Шарип кайшалактап чыга качат. Анын ордуна Маткурбан келет. Биринен сала бири колдошуп табыттарды учурup баратышат. Баягы боз жорго келалат Уркуянын сөөгүн ээрчилип. Айдал чарчашканда тим коюшту. Жаныбардын көздөрүнөн жаш кадимкидей мөлт-мөлт этип тамчылап жатат. Аны көргөндүн баарысы ыйлашты. Эшматтын бүтүйгөн көзүнөн жаш тыйылбай койду окшойт, улам эле бет аарчысы менен жүзүн сүртүп отурду.

– Ай, тиги Айнисаны жетелегиле!

Айниса таенесине жармашып келатып жыгылып кеткен, сөз ошо жөнүндө болду. Кыздын өңү күпкүү. Эриндери кураган кабыктай кеберсип, тырмактай эле болуп калыптыр. Апасынын жанында жыгылып, туруп, эки көзү табыттан өтөт. Кичине болсо да билип жатат,

акыркы сапарга узатып жатканын, мындан ары такыр таппай каларын. Эки жашар Кеңеш менен ымыркай эски кишинин колунда. Кеңеш әлдин көптүгүнө, эмне .болуп жатканына башы маң, улам ыйлап коюп кайта басылат. Аны көтөрүп бараткан аял ал ыйлаган сайн бети башынан өпкүлөп: «Билип жатпайбы-ы, сезип жатпайбы, бооруң түшкүрдүн боору. Кантип билбесин энеси муздалып жатканын», – деп калат. Бұбұкан апада сез жок. Башка түшкөн оор кайғыдан майышып, эки зайдын коштоосунда зорго баратат. Онтогонун, ыйлап жатканын ким билсін, кезегинде «о-о» деген үн чыгарат. Демейде өлүк көмүүгө аялдар барчу эмес эле, бүгүн бир катар аялдар да жүрүшөт. Бир оокумда Бұбұкан апа көз ачып, жакын калган көрүстөндү көрдү. Ошондо чылдабай кетти:

– Жан кызым, седептен тактым, сулуулап, а-ха, ха!
 Жан кызым, чыптама тиктим жылуулап, а-ха, ха!
 Жан кызым, боз жорго минсе о-ой, жаращкан, а-ха!
 Жан кызым, болжолсуз эле-әң багы ашкан, ах-ха!

деп кошо кетти.

Ал эненин ички сырты. Ушул сездө анын бардык айтары. Андан ары кошууга шайы жеткен жок. Эмне дәэри айтпаса да билинип турду. Деңиздей төгүлүп кетүүгө даяр турган армандын башталышы гана ошо. Буулугуп, муунуп турган мындай чакта сез менен кошо жүрөктүн күкүмдөрү ыргыйт. Кемпир көз алдыда қуурап, соолуп баратты. Қөзүнөн жаш чыккан жок. Жашы түндөтөн бери соолуп калгандай болду. Бұбұкан эмес эле қуураган бир арча ыйлады белем. Жашы гана түгүл анын денедеги каны да тамчы калбай кургап калды беле...

– Сабыр этициз байбиче. Жазуудагыны көрбөскө чара барбы...

– О эл! Калайык калк! Каргагыла өлтүргөндөрдү! Узаба дегиле! Жашаба дегиле! О эл, каргагыла! Элге казган



көрүнө өзүлөрү жатсын дегиле!

Бүбүккан апа башынан жоолугун алыш ыргытты. Ысып күйүп кетти белем, көйнөгүнүн көкүрөгүн тытынып желге тосту.—Айнис! Жалгыздан калган туяк! Атаң менен апаңды көммөк болду-у шордуу!..

Кемпирдин эси ооп кетти. Уч-төрт киши аны ары алыш барып жаткызышты. Батыш жактан дыркырап шамал жүрдү. Тал-теректердин баштарынын баарысы мурзөнү көздөй ийилди. Асманда бир бүркүт учуп баратты. Ал канатын кээде гана ирмеген болуп асмандын түпсүз көндигинде зуулдайт. Эки көзүн жерден албайт. «Барчын көмүп жатышкан эле» – деп балким ойлоп кеткенин ким билиптири анын...

Кырт эткен таш чыкпаптыр экөөнүн бейитинен. Топурак беттенишип Мадалы менен Козунун турганын карасаң!..

Көмөр алдында митинга кылууну эч ким ойлогон эмес болчу. Өзүнөн өзү митинга башталып кетти. Бая бир Шариптин бетине түкүргөн куркугуй моюн абышкадан сөз жарылды. Бир чөңгөл топуракты чоң колуна апчый чөңгелдеп алыш мүрзөгө келер замат Уркуянын жанына кеткен. Өлүктөн көзү өтүп азга турган соң ал сүйлөп кирди. Ал сөздү жалгыз уулунун тагдырынан баштады. Маңдайына бүткөн жалгызын бир кезде басмачылар атып салыптыр. Андан аз убак өтпөй кемпирли каза таап, эми үйдө жалгыз экен. Ары, бери өткөндө, көргөндө өз ичинен ыраазы болуп, кубанып, жакын сезип, жакын гана тургай кызындай көрүп жүргөн экен Уркуяны. Эми ошо кызынан ажыраганын айтты. Ал гана эмес бардык эле айыл чолпондой кызынан ажыраганын айтты.

– Калжайган башымды ийип астында турам, кызым! Сага бир ууч топурак салганы турам, кызым! Эл унутпайт, жер унутпайт сени! Суунун шарында жүрөсүң, күндүн жарыгында жүрөсүң, эгиндин толкуунунда жүрөсүң, кызым! Сенин жүрөгүң бизде калды, кызым! Биз эми айлыбызды Уркуя деп атайбыз. Уркуянын эли, Уркуянын жери

деп жүрөбүз. Арабыздан бир жалын жүрөк кыз өткөн, таза жүрөк кыз өткөн, таң көңүлдүү кыз өткөн деп жүрөбүз! Кыздуу болсок атын Уркуя коёбуз, уулдуу болсок Колдош коёбуз! Унуптайбыз такыр сени! Бизге ыраазы бол! – деп келип абышка топуракты өөп-өөп алды. Эл дуу этти. «Кызыл Аскер» колхозун бүгүндөн тарта Салы келини Уркуя атына коюуну айтышты.

– Уркуя!

– Уркуя! – деген сөздөр кадимки дециздин толкуну мисал мурзө үстүндө ары-бери чайпалып, эл ыргалды. Элдин жүрөктөрү толкундады, бардыгынын ташкыны чогулуп бир толкунга, бир шапшапка айланды. Уркуя менен Колдоштун жүрөктөрү жердин астында калбай эле ушундагы ак тилек менен кайғыны бөлүшүп отурган бардык замандаштардын жүрөктөрүнө сицип, өмүр бою өчкүс болуп, тириүү кандарга кубат берчү күч өндөндү. Уркуянын сөөгү топуракка улам басылган сайын анын дарајасы улам бийикке, кол жеткис көккө көтөрүлө берди. Анын топурагына сицип элдин көз учкундары калды. Жүрөктөрүнүн ысык илептери, кагуусу, күчү калды. Балким эми ошондуктан Бүбүкан менен Айниса ыйлашкан жок. Башты бийик көтөрүп эл менен кошо баратты.

Асманда эки буркүт баратат. Алар кайдан чыга калды? Уркуя менен Колдош өлбөй эле эки буркүткө айланып өмүр бою учуп, дүйнөгө эрдиктин шаңын таратчуудай болуп көрүнгөнүн карасаң!..

Уча бергиле буркүттөр! Улам бийикке, улам алыска учкула! Канатыңар учкан сайын чыйрала, жетиле, кубатына келе берсин! Кылымдан кылымга канат каккыла! Бир кылымды әкинчи кылымга, жаңы, мурдагыдан алда канча жакшы кылымга улагыла! Бүгүн көргөнүңөрдү эскере жүргүлө, айта жүргүлө! Жүрөгүңөр алсыз болсо Уркуя менен Колдоштун жүрөгүнөн кубат алгыла! Уча бергиле буркүттөр!



Кайда барсаң Уркуя менен Колдош жөнүндө сөз.

Бир топ киши камалып, дагыңкысын, дагы камап жаткан кез. Эшмат, Шарип, Мадалы, Козулардын күнү тууду. Алар көз көрүнө эле көнторго келип: «Уркуя менен Колдошту өлтүргөн басмачылар камалышты, айыл бузукулардан тазарды, эми кайта бизди калкозго алгыла. Биз жакшы актив болобуз. Калкозду анык сатсиалчы кылабыз. Уркуяны өлтүргөндөрдүн түп тамырынан бери кыркабыз», – дешти. Аткана, кампа, колхоздун көнторлорунан айланыктап чыкпай, ал тургай кай бир иштерди тим эле башкарлып калышты. Алардын сырын билет эмеспи айыл ичи, чоочубай коюшкан жок. Өзгөчө Эшмат менен Шарип ээлиktи. Ээрчишип алыш үйдөн үйгө кыдырып тамак жасатып жеп, арак алдырып ичиp, айттагандай болуп жүрүштү.

Камбарниса, Уркуяны өлтүрүп кеткендөн бери үйүнөн көп алыс чыкпай калган. «Уркуя өлдү. Эми анын жакын досторун өлтүрөт экен», – деген сөз тарап кеткен. Ошондуктан Камбарниса жалгыз болбой, үйүндө болсада бир-эки аялды жанына алыш, кобурашып отурагы дейт. Бүгүн дагы анын үйүндө эки аял. Анын бири Курбан деген зайып, экинчиши күйөөсү Жуманын карындашы Уру. Сандалга буттарын салып коюп, бая кечтен бери Уркуя жөнүндө кобурашып отурушат. Уркуя менен Колдошту кулактар өлтүрүп кеткендигин кабарлап Кыргыз Обкому билдируү жарыялап, сүрөтү менен кошо көңүл айтуу жарыялаган. Камбарнисалар так ошо газетаны карап отурушат. Анда Уркуя, буралган конур чачынын үстүнөн Анжиян топуну баса кийип, деле кебелбей отурат. Төшүндөгү эки седеби аппак болуп жаркырайт.

Сүрөттү тиктей берип Камбарниса капкайдагы алыс калган бир күнду эстейт. Анда Уркуянын акеси той берип Тактекке чакырышкан. Уркуя жалгыз барбай, Камбарнисаны ала кеткен. Ошондо кайдан келгенин ким биллин, Эшмат пайда болгон. Уркуя менен асқия айтышып

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

какшыктап, коркутуп отурган. Ошонун ақыры келип ушундай балаага түш кылганын эстейт Камбарниса. Көз алдына Эшматтын каканактаган көзү тартыла түшөт.

– Жума, акем келеби? – деп сурайт Үрү баятадан бери айтылган сөздөрдөн чын эле коркуп. Жума деген анын агасы милиционер болчу. Кызыл-Кыяда иштечү.

– Бүгүн келем деген эле. Кечигип калды. Келсе жакшы болот эле. Бая көчөдөн Эшмат жолугуп бир катар сөздөр айтты. Коркуп да калдым өзүм. Ошондон жаман корком деги, – деди Камбарниса.

– Эшикти уруп жатабы бирөө?

Жетимишке келген Уркуянын кайненеси Тажы ийрелдей басып дарбаза ачууга кетти. Үйдөгүлөрдүн үрөйү учуп коркуп калышты.

– Ким бу, күүгүмдө тарактаткан? Жырталандап Эшмат келип калбаса десен.

– Эмне ақысы бар эле Эшматтын мында, – деп аялдар сүйлөшүп оозду жыйгыча эшиктен, Эшмат менен Шарип кирип келди. Экөө төң мас. Эч кимди көздөрүнө илишпей, кур, дегенде жетимиш жашка барган Тажы байбичени капарына алышпай, отурган аялдардын ар кимине тийишпип, зөөкүрдүк кыла башташты. Жума менен Камбарнисын чекеге баскан он уч: жашар туягы Бердібай Эшматты камчы менен чаап жиберди. Ага да болбой тигил экөө оюна келгенин оттоп сүйлөштү:

– Уркуя өлдү, көрдүңбү? Керек болсо сен да Уркуядай болосуң. Биздин айтканыбызды кыйбасаң... Эй катын, уктуңбу эмне деген сөзү?

Эшмат үнүнүн болушунча бакылдан коркутуп жаткан кезде эшиктен Жума келди. Жумага да моюн бербей кежектешти эле:

– Эшикте начальник турат, каматып салам, болбосо кеткиле, – деп айткан Жуманын сөзүнөн корккондуктан гана кетиши.

– Булар соо эмес. Ээлигип кетиши булар Уркуя өлгөндөн кийин. Келип турсаң боло, Жума, тез-тез, – деп Камбарниса эрине өпкөлөдү.



– Хакимовду шектүү катарында алыш таштاشты. Анын ордуна ОГПУдан Кармушин деген келди. Жакшы болду. Хакимов ишти былгытып жиберди эле, эми жакшы болду, – деди Жума.

Ак жерден камалып жаткандардын набактан чыгышына бир нерсе себеп болду: Кайназар уулу Асан дегендин ую уурдалган. Уй жоголгондон эки күндөн кийин Асан Фергана базарына чөп сатканы барса, анын жоготкон уюн Козу базарда соодалашып, бирөөгө бергени жатыптыр. Козуну Асан чап кармап алат да, аябай сабап кирет. Камчыга уулукканда Козу: «Мени куткарсаң, Уркуя менен Колдошту өлтүргөндөрдү айтып берем», – деп жалынат. Ошо эле күнү Козу баш болуп жети киши камалат. Анын ичинде Мадалы, Эшмат, Шарип, Токтосун дагы бар.

Ошондон дал миң тогуз жүз отуз төртүнчү жыл, март айынын он бирине дейре сурактын үстүнө сурак, текшерүү үстүнө текшерүү болуп далай киши чакырылып, далайлары менен далайы беттешти. Эки күндөн бери айыл дүрбөп: «Борбордон атайы көчмө сот келиптири, Уркуяны өлтүргөндөрдү кесет экен», – дешип жатышкан. Бүгүн Эски-Ноокаттын борборуна ар кайсы жактан аттуу, жөөлүү болуп эл чубап жатканы да ошондуктан. Жалаң: Кыргызстан эмес, Кыргызстанга чектеш Өзбекстандын бир катар колхоздорунан атайы кишилер белүнүп делегация келишти. Ударник колхозчу аялдардын слетуна катышып жаткандардан дагы бир тобу жүрүштөт. Ошондон азырак мурун Борбордо өткөн так эле ошондой слеттүн катышуучуларынын атынан бир тобу кол коюп Уркуяга ант берген, анын ишин улай тургандыктарын, анын атын эч качан унутушпай турганын айткан ачык катты жанагы мындағы болуп жаткан слеттон келген аялдардын башчысы алыш, аялдарга окуп берип жатты. Бул кайгылуу окуя жетпеген жер калбаса керек. Эски-Ноокаттын дал орто-

сундагы чайкананы жүз айланып курчаган эл процесс баштала элкте эле толуп алышкан. Уркуянын өлүмүнө жооп кылып паранжысын алып ыргытканы атайы келгендерге угуза айтып жар салган бир аял, даңқаңдан ары-бери басты. Ал келатканда астындағылар жарыла берип ага жол ачышты. Паранжыдан кутула элек кай бир өзбек зайыптары аны суктана карашты. Отуздарга барган сулуу аял экен, атлас көйнөктү буластата андан-мындан бир көрүнүп, кезегинде ээкти көтөрө сүйлөп коюшу ушунчалык бактылуу. Чайкананын айланасында, милиционерлер, жүрүшөт. Чоң креслор коюлуп, чайкана адаттагыдан башкача, сурдуу. Балдар бактын баштарына эмитеден эле чыгып, орун алышкан. Бакты сыңдырасыңар деп кууган бир абышканын сезүн деле тыйынга алар кебетелери жок. Кајктаң келген аялдар болбосун эркектер алдыга өткөрүп жиберип жатышат. Бир мектептин балдары бүтүндөй катарага тизилишип, колдоруна желек кармап келишти. Элди тартипке, салып өзүнөн өзү шайланган карыялар жүрөт. Процесс чоңго ырбарын белгилеген бул сүр ал аймакка күчтүү таасир берет.

- Качан болот экен сот?
- Болот дейт азыр.
- Құнөөкөрлөр мында бекен?
- Мында болбосо сот кылмак беле?
- Өлтүргөндөрдүн баарысы жаш дейт ыраспы?
- Эң эле улуусу отуз төрттө экен.
- Арты жыйырма үчтө дейби?
- Паңсаттар да.
- Уркуянын кызы келди дейби?
- Тигине. Таенеси менен турбайбы.
- Кана, кана?
- Тепсеп кетесиңбі кишини? Тигине! Қөзүң көзбү, жааранын ордубу?
- Таенеси ушу бекен? Бүбүкан деди беле? Карыган киши тура. Ажалы жокко сөз жок деген ушу, өлбөй калган тура.



Ушинтип элдин четинде турган узун бойлуу кулагы катуу менен кыдыгый киши сүйлөштү. Ошол чакта эл ичи аарыдай дуулдап, ыргала түштү.

– Сот келатат!

Отургандар орундарынан туруп, тургандар сот келаткан жакка карашты. Арттагылар астына ыкташа, бою кичинелер кедендер бийик жер издең чуркап, бардык көз чайканага кадалды. Аздан кийин Козу, Эшмат, Баймат, Шарип, Токтосун, Бегалы, Тешебай дегендерди айдалап келип отургузушту.

– Момолой чычкан көздөнгөн тиги чаары ким? Эшмат деген ошо эмеспи?

– Эшмат ошо.

– Дидаары суук экен.

– Тетиги кашкулактай дугдуңдаганычы?

– Касап Мадалы.

– Тигинисичи, бука моюн?

– Козу дейт. Чакчаңдаган неме эле, жинди улак көздөнгөн, кармалган экен акыры. Карапты туруп эле жеп койбодубу байлан турган иригимди. «Көп жойлогон куу түлкү, колго түшпөй койчу эмес».

– Соту тетиги го. Жаш жигит экен. Тил биле турган эме го?

– Татар болсо билбейби.

– Татар? Ким деген эме экен ыя?

– Кулагымы жеп койдуң го, жөн отурчу. Тайгин.

– И... тиги дугдуйган карачы? Прокурор го? Жоломанов деген ошо болуу керек. Тиги заседателди билем, Мамады уулу, беркиси Султан келини. Сот катуу боло башталды. Ой, Бахтыбаевби тетиги! Үсөн уулу экөөнү төңкызматтан алды дейт ээ?

– Соттойт го аларды.

– Райком жок го?

– Ырғып кеткен эчак.

– И! Сурай баштады. Сулдуу жигит... ким бул?

– Мамаюнус уулу Гайвалы.

- Эмне деп сурады сот?
- Кулагымы жеп салды, ары турчу? «Эшмат менен Бегалы бир жерде арак ичип отуруп...» деп жатат. Арт жагын угузбай салдың э. Эки saat бою калкоз сарайында жүргөн экен Бегалы.
- Эмнеге ыя, эмнеге?
- Эмнеге?.. Өзүнөн сурабайсыңбы, мен Бегалы белем саа?! Жер оңтоюн карап жүргөн болбойбу, ат уурдаар астында.
- Мыт-тайым о-ой... Дагы эмне деди. Бирөөнү көргөзүп жатат. Ким ал?
- Тим турчу. Эшмат!
- Гайвалыны көпкө сурады. Андан ары улам башка күбөлөр келип жатты. Тарас бойлуу жаш келиндин үнү чаңкылдап, сөздөрү кәэде угулса, кәэде угулбай жатты.
- Күлайымбы ыя, Күлайымбы? Токторбай дегени анын астында сүйлөп өткөн эмеспи? Козунун бетин ачты э катырып? О-хо, бош келбейт бу келин. Канча жолу дейт ыя? Эки жолу жыйналыш чакырышкан дейби, Уркуяны өлтүрүү тууралу Куба-Сайда? Бириңчи жыйналышы ошондо өткөн экен э? Тфу! Булар атайы эле даярданып жүрүп... Эмне деди ыя? Ууру эле дейби? Келин болбосоң коё кал!
- Бабырабачы.
- Эмне, эмне? «Бир күнү таң заарынан келди дейт Козу. Бүткөн бою чаң дейт. – Уркуяны өлтүрө албай калдым деп кайгырды, – дейт. Таппай калыптыр дейт, андан кийин дагы өлтүргөнү барып. Уркуя командировкага кетип...»
- Сот бирдеме деди., Эмне деди ыя?
- Бийик турган сен укпасаң, мен кайдан.
- Бириңен сала бири өтүп күбөлөр күнөөкөрлөрдүн беттерин ачып жатышты. Бир маалда эл күү этти, көрсө Уркуянын кызы Айниса келиптири.
- Эне-атамды ким өлтүргөнүн билем деди. Тынч турчу ой. Сен кобурабачы, анын айтканын бүтүн кайталап турайын.



– Айтканыңан да какшыгың өтүп кетти. Мына, унчукпадык... и, айт эми.

– «Үйдүн ичи жарық эле. Мен таенем менен жаткам. Бөбөгүм апам менен жаткан. Үйдөгү бака-шакадан чоочуп ойгондум. Үйдө уурулар бар экен. Асты менен таенемди башка чапты. Унчугууга шайы келген жок, таенемин колун таңып салышты. Мен жуурканга жашынып калдым. Көлдорунда таяк, бычак бар болчу».

– Сот суроо берди. Эмне деди ыя?

– Укпай калдым кийинки сөздөрүн.

– «Атамды Мадалы мууздады» дейт. Атандын көрү ээй, касапчы? Ана, көрсөттү сөөмөйү менен. Кагылайын, кыз болбосоң коё кал э! Токточу түртпөй! Колун ким байллады дейт? Эшмат дейби? Эшматты көрсөтүп жатат. Өлтүрдү э, шермендени?

– Ким алыш чыкты дейт андай-мындайды үйдөн?

– Козу.

– Күрсүйгөн донуз десе?!

– Эшикте эки ат турган дейт. Бир жолу алыш чыгып эле, атка арта салышп журуп кетишиптири.

– Дагы ким өлтүргөнүн сот сурады окшойт. Аз-замат, бардыгын көрсөттү. «Токтосун көтөрүп баратканда өрүктөр чачылып кетти» – дейт. Ой, угузсаңар боло.

– Ийиним талыш кетти, таянбачы, бай болгур!

– Бүттү го сурап кызды. Мамаша келди, Мамаша. Ата эргул. Кыйын тажик экен ушу.

– Чоюндай жылтырайт тим эле. Эмне дейт? Тартчы мурдуңу ары!

– Мурдума асылып калдың го?!

– Сөзү жакшы угулбай жатат. Караванга көчүп кетсем жакшы болор эле», – деген экен. Ыя, токтосон, кызык сөз айтты эле, укпай калдым э.

Күбө, күбө, күбө...

Күнөөкөрлөрдүн жообу, жообу, жообу...

Үч күнү катары менен сот болду.



Уч күнү бирдей кайнаган калың эл кеткен жок.
Он учүнчү күнү өкүм чыкты.
Эл тарады.
Шамал жүрдү. Ал шамалбы, элдин каарыбы? Эмнеси болсо да бул шамал башкача болчу.

Баягы бири кыска, бири узун эки киши элдин асты болуп кетип баратты. Такыр четте турушкан менен бардыгынан так, көп уккан ошолор окшойт, кай бирлери алардан сурал жатышты.

- Атууга ким ким кетти?
- Эшмат, Мадалы, Козу.
- Неге учөөнү эле атат?
- Аны соттон сураңыз.
- Калгандарычы?
- Шарип он жыл, Токтосун сегиз жыл.
- Неге андай?
- Кедей болгон тура.

– Кедей?! Күнөөсүнө карай кесиш керек болчу. Атыш керек болчу. Анык эле кедей болсо колдобойбу Уркуяны. Өлтүрүп жатса ал кедей эмес басмачы. Басмачынын баарысы басмачы. Ырас алданганы болот, аны байкоо керек. Шарип кантип алдансын?! Абдылданын Тешебайы неге акталгандай жөнү бар? Кылгылыкты кылган ошо да. Бахтыбай уулу менен Үсөн уулдары неге соттолбойт? Өлтүрүү деген, бычак менен сооу гана эмес, баштап, жиреп бергени чын болсо, өлтургөндөн кем жаза албоого тийиш.

– Сотко айтпайсыңбы, мaa эмне ақырандайсың?
– Сот деген эл. Элдин оюн угууга тийиш сот.
– Закон деген бар, экөөбүздөн мурун жазылып калган.

Айткан менен болбайт досум, көп ооз көптүрбөгөн жакшы.

– Өгүнү бирөөнү соттоду. Өлтүрүп коюптур бирөөнү мас болуп туруп. Мастыгын эске алып туруп... кызык, мастыгын эскергенин карасаң?! Демек мас болуп өлтурө берсе болот экен да?! Мас болгондорго жецилдик болот экен да?! Мас болуш керек экен да бирөө менен чаташканда?! Туура эмес бул. Мас болгону учун кайта ка-



туу айыптаса боло. Мас болбой жүрсүн үчүн ошентсе боло. Соо болуп туруп өлтүрсө, балким... эх, айта берсе кызык, кээ бир закондун пункуттарын кайта карап чыкса болор эле. Кедей кедей... кедей экени чын болсо кылган иши кедейдин иши болсун. Өзү кедей болуп, иши басмачынын кылганы болсо ал кедей эмес эле басмачы эмеспи. Атыш керек да андайды.

- Эй, карачы асманды!
- Бүркүт. Экөө экен. Кайда баратат булар?
- Келечекке.
- Уча бергиле бүркүттөр!..



МАЗМУНУ

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ	3
ЫРЛАР	
ТӨРТ САПТАР	6
АР КЫЛ ЫРЛАР	
МЕН СИЛЕРГЕ	54
ЧЫН УШУ	55
ТӨГҮЛҮП ӨТТУ ЖАЙКЫ ЖААН	56
ЧОКУГА ЧЫГЫП КАРАДЫМ	56
ТЕРЕК ТУРАТ	57
МЕНИН ЖАШЫМ СУРАБА	58
АПТАП	59
БУЛБУЛ ТИЛИ	60
СҮЙҮҮ ЭЗЕЛТЕН	61
ӨМҮРҮМ МЕНИН	62
ЖОКПУ?	63
ТООНУН СУУСУ	64
ЧАТЫРАП ТУРДУ КАРАГАЙ	65
АДАМДАР	66
ТОО САЛТЫНА КӨНӨЙҮНЧУ	67
КАРЫШКЫР	68
КЕТПЕ ДЕЙТ	68
ЖАНДЫРГАН ҮМҮТ ОТУСУН	69

СЕНИН АТЫҢ	70
БАБАЛАРДЫН ҮНДӨРҮ	71
АРПАЧЫ ЧЫМЧЫҚ САЙРАСА	72
КЕЛСИНЧИ ТОЛКУН, КЕЛСИНЧИ	73
ДЕГИ БЕКЕМ ЭКЕНМИН	74
КЕТЕТ КҮНДӨР	75
ДЕП КОЙ	76
ЖИГИТТИККЕ УЧУЛГАМ	77
СЕН МЕН ҮЧҮН	78
НЕСИНЕ АНЫН КАЙГЫРАМ	79
ЖАЗСАМ ЭЭ!	79
КЕЛДИН, ГО ЖАЗ	80
ӨЛТҮРГҮЛӨ СОГУШТУ	81
ЭСИМДЕ	81
АДАМЗАТТЫН ӨМҮРҮ	82
СЕН КЕЛГЕНДЕ	82
СЕН ЖОК КЕЗДЕ	83
АККУУ УЧТУ	84
ЖАМГЫР ТӨКТУ	85
ЖАЙЛОО КӨРГӨМ	86
ЫРДАП БЕРЧИ	87
СЕН ЖУМШАСАҢ	88
БОЗ ҮЙ ТУРАТ	89
МӨНДҮР ТУШТУ	90
ЖООГАЗЫН	91
ТОЛКУН	92
СЕН ЭКӨӨБҮЗ	93
СЕН ЭКЕНСИҢ	94
КЕЛЧИ ЖАНЫМ	95
БИР ЭЛЕ	95
КАВАГЫНДЫ БУРКӨБӨЧУ	96
БИЗ ДА СЕНДЕЙ ТОЛКУН ЭЛЕК	97
БИР КЕЗДЕ	98
ЖАЗ	99
ДЫЙКАН	100
ЧЕРТЕГӨР КОМУЗ АБЫШКА	101
ЖЕР	105
ЭНЕ ЖӨНҮНДӨ ОЙ	111

КЫЗ	112
УКТАП ЖАТАТ	113
ЭГИЗ ӨНДҮҮ	113
КУРБУЛАР	114
МЕН МАС БОЛДУМ	115
СОГУШ ТАГЫ	116
ФРУНЗЕ	116
ЧАБАЛЕКЕЙ	117
БУЛУТ КЫЗЫ	118
КӨРӨСҮҢ	118
МЕНИН АПАМ	119
БАЛА ЧАК	119
ТООНУН ЖЕЛИ	122
МЕН СОҢ-КӨЛГӨ БАРГАМЫН	122
ЖАЙЛООДО	123
АЙТПАЧЫ	124
ТОО ИЧИ	124
КҮН КҮНДҮГҮН БИЛГИЗДИ	125
АТАГАНАТ ЖАШТЫК АЙ	125
БАСЫП ӨТКӨН ЖОЛУНА	126
БАЙКАЧЫ	127
КЫЗЖАН А-АЙ	127
СҮЙҮҮ ӨРТТӨНҮП ЖАТАБЫ?	128
УСТА ӨТКӨН	128
БААТЫР ЭЛЕМ ҮЙУМДӨ	129
ЖЕР	129
КОМУЗ ЧЕРТСЕ	130
ЖАҢЫ ҮЙ АЛДЫМ	131
АК БУЛУТ	132
ТАШВАКА	132
МЕКЕНИМ МЕНИН АСМАНДА	134
ЭКИ АЙЛЫБЫЗ ЖАНАША	135
ЖАШТЫК КЕЗ	136
ДАГЫ БИР ЖОЛУ ЖАЗ КЕЛДИ	136
КАПТАСА ТУМАН ЖЫЛГАГА	137
БАЛЖИМ ТАГДЫР	138
СУУСУНАН ЖУТУП АЛГАНДА	138
ЖАЙ ТАППАЙМ ЖАНГА СЕН ДЕСЕМ	140

ЖАЗ КЕЛСЕ	143
БИР КӨЗ КАРАШ	145
КЫРГЫЗСТАН ЖАКШЫ ЖАЙ	146
БАР ТИЛЕГИМ	146
ЭЭ, АҚЫНДАР!	147
ЖАЛГЫЗ БОЙ КЕМПИР	148
АШУУВУЗ БИЙИК АСАБА	149
ЭЛ ИЧИ	149
ӨМҮР ӨТҮП БАРАТАТ	150
ЖИГИТ АА-А-АЙ!	150
МЕНИН ЭҢЧИМ	151
ЭЛИМ ҮЧҮН	152
ДҮЙНӨ	153
ТОО ТҮНҮ	153
БАЙЛЫК ЖӨНҮНДӨ	154
ӨМҮР ДЕГЕН	155
ЫСЫҚ-КӨЛ	156

ПОЭМАЛАР

АК-БАШАТ	158
ТОРГОЙ КҮҮСҮ	169
КӨЛ КАЗАЛ	175

ТАРЫХ ЭСТЕЛИГИ (РОМАН)

БИРИНЧИ БӨЛҮМ	184
ЭКИНЧИ БӨЛҮМ	277
ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ	476
ТӨРТҮНЧҮ БӨЛҮМ	577

Адабий-көркөм басылма

Окурмандын китеп текчесине

17-том

НАСИРДИН БАЙТЕМИРОВ

Тандалган чыгармалар

Чыгышына жооптуу Акматалиев А.

Түзгөндөр: Сардарбекова Э., Мусаева А.

Тех. редактор: Жанышбекова А.

Корректорлор: Сардарбекова Э., Мусаева А.

Компьютердик калыпка салган Өмүров Б.

Терүүгө 04.05.16 берилди. Басууга 28.06.16 кол коюлду.
Кагаздын форматы 60x84¹/₁₆.
Көлөмү 40,25 б.т. Нускасы 600. Заказ № 24.

«Басма-полиграфиялык комплекс «Принт Экспресс» ЖЧК
басмаканасында басылды
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Профсоюз к. 49.